




PDF Compressor Free Version

Б.С.Исаков  
Ч.Б.Исакова



8

Кыргыз адабияты

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим жана маданият министрлиги менен Кыргыз билим берүү институтунун ортосунда окуу китеpterин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LC TPSI келишимдин негизинде даарадалган.

Башкы менеджери – И. Б. Бекбоев  
Менеджери – Т. Р. Орусколов

Рецензиялагандар: А. Акматалиев, Н. Ишекеев.

Исаков Б. С., Исакова Ч. Б.

A-85 Кыргыз адабияты: Орто мектептердин 8-кл. учүн окуу китеби. – 1-бас. – Б.: Педагогика, 2002. – 384 б.: ил.  
ISBN 9967-415-54-0

4306020400  
К - 028 2002

ББК. 74.26

BN 9967-415-54-0

© Исаков Б. С., Исакова Ч. Б., 2002  
© КР Билим жана маданият министрлиги, 2002  
© КББИ, «Педагогика», 2002

## АЛКОО

Айдан аман, жылдан эсен бол. Кирман толо дан, уй толо жан, короо толо мал, карын толо май, куржун толо курут, мектеп толо бала болсун. Бардык ийгилик, барчылык сага маңрымдуулук коштосун. Ар-намыстын кулу бол. Адилет бол, жакшылык кыл. Колуңан иш келип, сени билим, өнөр, ағынан жарылган пейил, ыйман-ызаат, нарк-насил, парасат жана каниет алган өмүр жылоолосун. Ысык-сүүкка чыдамдуу, бар-жокко, ачка-токко байымдуу бол, жакшылык-жамандыкты көтөрө бил. Кор-коро көсөм бол, сүйлөй-сүйлөй чечен бол.

«Кайрылып жерди карасам, кара боорум эзилет, карай бершем көз тойбой, кара козум тешилет»,- деп аялзаттын паашасы Каныкей айткан, «Ак мөңгү жаткан төрүндө, ак тайлак болуп суналып, адырдан чуурут кой-эчки, ала аркан болуп чубалып»,- деп улуу акын Жеңижек, «Алда кайдан кебез тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып»,- деп Алыкул, «Карааныңдан кагылайын Ала-Тоо, калкып жаткан кандаи укмуш немесиң»,- деп Мидин ырдаган калкагар тоо, Ата Журт, башкача айтканда, жер соорусу – Сары Өзөн Чүй, түрүлгөн түмөн байлыктуу – Ош, кымыздай чойчөгүндө сапырылган, бир кезде Махмуд Кашкары дүйнөнүн борбору деп атаган – Ысык-Көл, жер чүрөгү – Аркыт менен Арстанбап, малкиндиктуу – Нарын, Манас байырлаган – Талас, кыскасы, ынтымактуу, ырыс-кешиктүү, күнкорсуз Мекениң Кыргызстан, эли-журтүң күт болсун! «Эртең менен болгондо, тоо башынан кулөсүң, нур канатың талыкпай, сапар тартып журөсүң»,- деп Барпы ырдаган күн жарыгы сага бүйрүсүн. Өзүң да нур чач. Жылдызың жаркырап, жарыгың очпосун. Төцир жалган, Манастын аруу дүйнөсү колдоп, эрешен тарткан эр болгун. Коломтотун чогу очпай, дайыма кереге кенен, уук узун, чамгарак бутун, заман көң, өлкөң тынч болсун. Талаа чөл, токой токол, эр азат манкурт болуп тозбосун. Бар бол, көп жаша. Учуң узарып, канатың жайылып, элдин керегине жара. Мал чачар эмес, журт бағар атуул бол, келечек эсси.

Кыргыз Республикасынын Герби



Кыргыз Республикасынын Желеги



Жалғызлардың сүйрөлесүү түркмөс

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни

Сөзү: Ж. Садыков, Ш. Кулевдикى

Муз.: Н. Давлесов, К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар,  
Элибиздин жаны менен барабар.  
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендер,  
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:

Алгалай бер, кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Оркундэй бер, ёсө бер,  
Өз тагдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мунөз элиме,  
Досторуна даяр дилин берүүгө.  
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,  
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.

Кайырма:

Аткарылып элдин үмүт-тилеги,  
Желбиреди эркиндиктүн желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,  
Быйык сактап, урпактарга берели.

Кайырма:

Б. С. ИСАКОВ, Ч. Б. ИСАКОВА

# КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

Орто мектептердин 8-классы үчүн окуу китеби

Биринчи басылышы

Кыргыз Республикасынын билим жана маданият  
министрлиги бекиткен

## КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БАЙЫРКЫ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ

«...Мен калың жоого катуу тийип салгылашып, бирок элимдин өзөгүн орттоп, андан болундۇм. Аттың! Мен, Барс, жердеги эрдигиме, иштеп риме жете канбай кеттим»

Барс-бекке ариалган  
эстеликтеги жазуудан

### БАЙЫРКЫ КЫРГЫЗДАР ЖӨНҮНДӨ

Көөнө түрк доору VI–X кылымдарды кучагына камтыйт. Бирок ошол доордо жашаган түрк тилдүү тайпалардын ичинде кыргыздар жөнүндөгү дарек баарынан улуулук кылат. Оболу, «турк» деген аталыштын өзү да «кыргыз» аталышынан 700 – 800 жылга кичүү.

Академик В. В. Бартольд (1869–1930) – Орто Азия менен Борбордук Азиянын орто кылымдагы тарыхын изилдеген көрүнүктүү орус окумуштуусу. Ал 1927-жылы жазган «Кыргыздар. Тарыхый очерк» деген эмгегинде кыргыздардын байыркы замандан соңку жаны доорго чейинки тарыхына кыскача мүнөздөмө берет. В.В. Бартольд ошол изилдөөсүндө минтип жазган: «Кыргыздар – Орто Азиянын эң байыркы элдеринин бири. Азыркы убакта Орто Азияда жашап жаткан элдердин ичинен тарыхта аты ушунча эрте жолуккан бир да эл жок болуш керек».

Академик В. В. Бартольдуун кыргыздар жөнүндөгү унгулуу сөзү эмнеден көрөнгөлөнгөн? Дүйнөлүк чыгыш таануу илимин баа жеткис тарыхый булактар менен камсыз кылган орус илимпозу Н. Я. Бичурин (1777–1853-жылдарда жашаган, кечил, улуту чуваш) Россия мамлекетинин ташшырмасы боюнча Пекинде кызмат өтөп жүрүп, кытай тилин эң сонун үрөнүп алат. Анан кытай, манжур тилиндеги тарыхый китептерди сатып ала берген. Кийин Россияга ошол китептерди, кол жазмаларды буюм-тайдар менен кошо 15 төөгө жүктөп келген. Бул өтө бай казына эле. Н. Я. Бичурин анан кытай тилиндеги даректерди орусча которуп жазат. Бул эмгектерде башка элдер менен кошо байыркы жана орто кылымдагы кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар арбын кездешет. В. В. Бартольд жана башка окумуштуулар Н. Я. Бичуриндин (аны Иакинф деп да аташкан) тарыхый даректерин кен-кесири пайдаланып, изилдөө ишин жүргүзүшкөн.

Кыргыздар жөнүндө кытайдын тарыхый жазмалары кандай даректерди берет? Б.з.ч. III–I кылымдардагы кыргыздар жөнүн-

дөгү маалыматтар кытай элинин улуу тарыхчысы Сыма Цяндын (б.з.ч. 145–86-жж.) «Тарых жазмалары» жылнаамасында, биздин замандын I кылымында Бенгу (32–92-жж.) түзгөн «Ханнаама» тарыхый жылнаамасында чагылдырылган. V, X, XI кылымдарда жана андан кийинки жазылган кытай тарыхый китептеринде да кыргыздар жөнүндө толгон токой маалыматтар бар. Демек, кыргыз элинин жашап өткөн доору жөнүндөгү изилдөөлөр, тыянаттар, ой жүгүртүүлөр (анын ичинде В. В. Бартольд, Н. Я. Бичурин) кытайдын тарыхый жылнаамаларынан көрөнгөлөнөт.

Кытайдын тарыхый чыгармаларында кыргыздар жөнүндөгү биринчи маалымат б.з.ч. 201-жылдан башталат. Анда «...баатыр тенир кут... кийин түндүктөгү ангиз, чушур, төлөс, кыргыз ... элдерин бой сундуруду», («Кыргыздар», IV китеп, «Кыргызстан», Бишкек, 1997, 92-б.) – деп жазылган. Мындагы «баатыр тенир кут» тарыхта Маодун деген ат менен белгилүү. Ал гүнндардын б.з.ч. 209-жылы такка отурган башчысы. Маодун батыштан 26 мамлекетти баш ийдирип, түндүктөн кыргыз сыйактуу бир катар элдерди б.з.ч. 201-жылы багындырып алган. Андан сон б.з.ч. 99-жылдан кийин кыргыздар жөнүндө кайра сөз уланат. Ли Лин – кытай колбашчысы, ал 5 мин жөө жоокерди баштап гүнндардын 80 мин аскери менен 8 күн кармашып, каршылашынын он минден ашыун жоокерин катардан чыгарат. Бирок күчтүн тен эместигинен жана азык-түлүктүн түгөнгөндүгүнөн Ли Лин гүнндарга багынып берген. Анын колго түшүп бергенин уккан кытай бийлиги Ли Линдин үй-бүлөсүн бүт мууздатып салган. А гүнндардын тенир куту (падышасы) бул кол башчыга башкacha сый мамиле жасаган, Ли Линге өз кызын колуктуу кылыш берген жана ага хан мансабын ыйгарып, кыргыз аймагын башкарткан. Гүнндар менен бирдикте Ли Лин жетектеген кыргыздын атчан жоокерлери б.з.ч. 90-жылы кытай аскерин талкалап, аларды женилишке дуушар кылган. Ли Линден кийин (ал б.з.ч. 74-жылы кайтыш болгон) кыргыздарды анын уулу башкарып калган. Гүнндардын б.з.ч. 56-жылдагы өз ара бийлик талашына кыргыздар катышат. Учурдагы боло калган мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кыргыздар чет элдик баскынчылардын бийлигинен кутулат. Бирок бул көпкө со зулбайт, Чжичжинин жетекчилиги менен жортуулга чыккан гүнн аскерлери б.з.ч. 49-жылы кыргыздарды талкалайт да, анан Кангай, Турпан аймактарынан жер ооду кылыш көчүрүп жиберет (бул маалыматтарды «Манас» эпосун үйрөнүүдө эске ал). Өзүнүн жоокерлерин кыргыздар менен толуктаган Шанүй Чжичжи Мин-Сууну, Эне-Сай боюнdagы элди өзүнө баш ийдирген. Ошентип, ушул кезден кыргыздар Борбордук Азиядан жаны мекени Эне-Сайга жүрт которо баштайт. Гүнндарды кытай аскери б.з.ч. 36-жылы таш талканын чыгара талкалайт жана Чжичжи өлтүрүлөт.

Эне-Сайга журт которуп келгенден кийинки I–V кылымдар дагы кыргыздар жөнүндө тарыхый жазмаларда эч нерсе айтылбайт. Бирок Таштык маданиятына тиешелүү археологиялык изилдөөдөн алынган маалыматтар ошол тарыхый жазмалар калтырып кеткен боштукту аздыр-көптүр толукташ, кыйыр түрдө тарыхый даректерди тартуулайт. Ошентип, бул мезгилде европеоид расасындашып кеткенин көрөбүз. Демек, кыргыздар өздөрүнө бөлөк элдерди да синирип алган.

Түштүк Сибирдеги мамлекеттүүлүкту негиздеген эл кыргыздар болгон. Мамлекеттин аты Кыргыз деп аталган. VI–VII кылымдарда аны ажо башкарған. Ажо кышта сусар тебетей, жазда алтын түймөлүү, тик төбөлүү кайырма калпак киерин, кыргыздар түстү ыйык деп түшүнөрүн, суу, чөп тенирлерине сыйыншарын, бакшыларын «кем» деп аташарын, таруу, буудай, арпа айдашып, жаргылчак менен ун тартып альшарын, калкынын саны бир нече жүз мин, аскери сексен мин экенин, алтын, темир, калай иштетип, куралдары курч болорун, төө, жылкы, уй, кой багарын, кайтыш болгонду отко өрттөп, күлүн бир жылдан кийин жерлигиге кооп, аш беришерин, төө оюну, шер оюну, ат оюну, аркан оюну өндүү оюндарды ойношорун, эл ээси, тутук, яргут, доргон, саргун, маркан деген мансап даражалары болорун, мыйзамы өтө катаалдыгын, уруштан качкандарын, элчиликке жибергенде милдетин аткарбагандардын, мамлекет иштери жөнүндө ушак-айын тараткандардын жана уурулук кылгандардын башы алынарын, баласы ууруулук кылса, анын башын кесип, атасынын мойнуга өлөр өлгөнчө илип коюшарын ж.б. жөнүндө кытай тарыхчылары Ояцшу (1007–1072-жж.), Сунчи (998–1061-жж.) жазып калтырышкан. Жогорудагы «шер оюну» дегенди Н.Я. Бичурин үйрөтүлгөн арстандар оюну экенин, ал кыргыздарда кенири таралганын айтат. Атактуу кыргыз жазуучусу Т. Сыдыкбековдун «Көк асаба» романында элибиздин арстан жарыштырып, үлпет өткөргөнү эн соонун жазылган.

Кыргыз элинин көз караандысыздык үчүн күрөшү VI–VII кылымдарда жана андан кийин да улантыла берген. 554–555-жылдарда Кыргыз мамлекетин түрктөр багынтыкан жана кыргыздардан күлдарды жана метеориттен, темирден жасалган курч кылыч, канжарларды алыш турушкан. 630-жылы Түрк кагандыгынын кулашы менен кыргыз элинин колуна эркиндик тийген. Бирок ошол кезде кыпчактардын түпкү теги болгон сир уруусу күч алыш, чыгыш түрктөрүн бүт, анын ичинде кыргыздарды да өзүнө караткан. Кыргыз мамлекети күч ала баштайт да, 648-жылы өз элчилерин биринчи жолу Кытайга жиберип, өзүнүн көчмөндөрдүн арасындағы ал-абалын бекемдеш үчүн колдоо издеген. Ошентип, Кыргыз мамлекетинин аскердик кубаттуулугу да чындала берген. VII кылымдын аягында Борбордук Азияда ири

саясий өзгөрүүлөр болуп, II Түрк каганаты уюштурулат да, ал коншу элдерге коркунуч туудура баштайт.

Ошол кубаттуу II Түрк каганатына каршы күчтүн башында Кыргыз мамлекетинин ажосу Барс-бек турган. VII кылымдын этегинде Кыргыз мамлекетинин күчүн, аны менен эсептешүүгө мүмкүн экендигин эске алган да, Түрк каганы Барс-бекке Ынанчу Алп Билге деген ардактуу наам берген. Бирок Түрк каганатыныңтандып калган эмес. Алар Кыргыз мамлекетине кол салган, бирок ийгиликке жетишпей, жортуул тынчтык келишими менен аяктаган. Келишимдин шарттарына ылайык Түрк каганы Капаган Барс-бекти каган деп тааныган жана өз кызын (кээ бир материалдарда жээнин) колуктуулукка берген. 709-жылы түрк кошуундары аз жана чик урууларын караткан да, 711-жылдын кишиңдә Көгмөн (Саян) тоосун ашып өтүп, Кыргыз мамлекетин басып алыш, женишке жетишет.

745-жылы уйгур каганаты күч алат да, II Түрк каганатын кыйратат. Уйгурлар кыргыздарды 758-жылы каратып алат. 759-жылы кыргыздар көтөрүлүш чыгарат, бирок женилип калат. Ошого карабастан, Кыргыз мамлекети уйгурларга каршы тынымсыз күч топтой берген. Кыргыз аскерлеринин саны жүз минче жетип, анын ичинде дайыма кызмат өтөөчү кошуундар түзүлгөн. 818-жылы кыргыз ажосу өзүн каган деп жарыялайт, бул уйгурларга каршы согуш жарыялоо менен барабар чечим болгон. Ошентип, 820-жылы уйгур каганы кыргыздарды талкаллоо үчүн аскерин жөнөтөт. Ошондон соң 20 жылга созулган кыргыз-уйгур согушу башталган да, ал 840-жылы уйгурлардын талкаланаши менен аяктаган. Качкан уйгурлардын артынан сая түшкөн кыргыз колу 843-жылы Чыгыш Түркстанга кирип, Аньси, Бешбалык шаарларын каратып алган. Ошентип, уйгурларды женген соң, кыргыздардын күчтүү державасы – улуу мамлекети түзүлгөн. Бирок бул бийлик узакка созулbastan, улам согулундай берген. X кылымда кыргыздардын колунда Алтай менен Жунгария гана калат. XI–XII кылымдарда кыргыздар жөнүндө маалыматтар өтө аз. Монголдук басып алуулар башталар алдында кыргыздардын ээлигинде инал башкарған эки-үч гана чакан аймак калган.

1207-жылы Чыңгызхан улуу баласы Жучини Түштүк Сибирди багындырууга жөнөткөн. Урус-иналдын (санжырада Ырыс-таркан деп айтылат) карамагындагы кыргыздар кан төгүүнүн максатсыздыгын билип, Жучини тартуу менен тосуп алган. Ошентип, кыргыз ээлигингеди үч аймак: Орто Эне-Сай, Тува, Алтай Чыңгызхандын империясынын тутумуна кирген. 1217–1218-жылдарда кыргыздар монголдорго каршы көтөрүлүш жасашкан, бирок женилүүгө учураган. Ошентсе да кыргыздар күрөшүн токтошкан эмес. Орто Азиядагы монгол башкаруучусу Хайдунун макулдугу жана кабылдоосу менен кыргыз төбөлдөрү Эне-Сайды

башкарып, мамлекеттүүлүктүү калыбына келтирилген Монгол дун улуу ханы Хубилай «дүшманды дүшмандын колу менен жок кылуу керек», – деп карамагындагы кол башы кыпчак Тутуханын көчмөндердөн түзүлгөн армиясын капитаткан, натыйжада 1293-жылы кыргыздар толугу менен багындырылган. Кыргыздарды куткарууга Хайду жиберген, башында Болоч турган монгол аскери да Тутуханын колунан талкаланган. Ошондон кийин монголдор көтөрүлүшкө активдүү катышкан кыргыздарды Эне-Сайдан Жүнгарияга, Амурга, Шандунга чачыратып, жер ооду кылыш көчүрүп жиберишкен. Ошону менен 1293-жылы кыргыз мамлекеттүүлүгү тыптыйыл талкаланып жок болгон.

### БАЙЫРКЫ ОРХОН-ЭНЕ-САЙ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ

Негизинен байыркы Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери байыркы түрк жазмасынын тутумуна кирет. Алар Орхон жана Эне-Сай дарыяларынын бойлорунан табылган VII–IX кылымдарга таандык ташка чегилген жазуулар. Маселен, ага Күлтегинге, Могилянга (Билге каганга), Тонукөккө, Моюн-чурга арналган, андан башка да жүзгө жакын майда эстеликтери ташка, карапага, жыгачка түшүрүлгөн жазуулар тиешелүү.

Эне-Сайга жүрт которуп келгендөн кийин Түштүк Сибирде алгачкы мамлекеттүүлүктүү негиздеген эл кыргыздар болгон. VI кылымдан баштап Кыргыз мамлекети деп атала баштаган. Ошол мамлекетте жазуу-сызуу калыптанган жана өнүккөн. 1992-жылы жарыяланган илимий популардуу очеркте: «VII кылымда кыргыздардын менчик жазмасы жараган. Эне-Сай менен Тывада табылган 120дан ашуун байыркы кыргыз жазмасынын эстеликтерин эске алганда, элдин сабаты жогору болгон», – деген жыйынтык чыгарылган. («Кыргызская диаспора зарубежом». Б., «Мектеп», 1992. 11-б.) С.Е. Маловдун «Байыркы түрк жазма эстеликтери» (1953), «Түрктөрдүн Эне-Сай жазмалары» (1951) деген эмгектеринде көпчүлүк эстеликтер байыркы кыргыз тилине таандык деген ой айтылса, окумуштуу Л. Базен азыркы хакас жана тыва жерлеринен табылган жазуулар ошол жерде жашаган кыргыздар тарабынан жазылган болуу керек деп божомолдойт.

Кытай окумуштуусу Ян Рухлинин мындай деп жазганы бар: «Кытай жана чет элдеги байыркы жазма даректерге негизденгенде, кыргыздар түрк улуттарынын ичинде эн алгачкы жазуу жараткан улут экендигин көрүүгө болот». Француз тарыхчысы Шавамуни: «Тәэ жаны эранын кылымында эле кыргыздар Орхон-Эне-Сай жазуусун колдонгон», – деп айткан. Кытайдагы кыргыз окумуштуусу Анвар Байтур: «Кыргыздар жаны эранын V кылымынын баш ченинде 40 тамгалуу жазууну пайдаланган», – деп белгилеген. Демек, кыргыздар түрк элдеринин ичинен ал-

гачкы жолу жазууну жараткан эл экендигин, V кылымдан баштап Орхон-Эне-Сай жазмасын колдонгондугун байкоого болот.

Эмне үчүн байыркы Орхон-Эне-Сай жазмалары түрк элдери үчүн ортоқ мурас болуп саналат? Ооба, Орхон-Эне-Сай жана Талас жазма эстеликтери түрк жазма эстеликтери деп аталаат. Бирок жогоруда айтылгандарды эске алсак, анда бул жазмалар байыркы кыргыздардык экендигине шек туудурууга болбайт. Демек, Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтерин «Кыргыз элиниң байыркы жазма эстеликтери» деп атоо туура жана кадиксиз чындык. Албетте, так, кесе айтуу керек, «Кыргыз элиниң байыркы жазма эстеликтери» деп атоо, же түшүнүү «Байыркы түрк жазма эстеликтери» деп атоону жокко чыгарбайт. Эмне үчүн? Себеби, кыргыздар түрк тилдүү элдердин тарыхта эрте кездешкен эн улуусу болгону менен, ал, баары бир, түрк тилдүү элдердин курамына кирет, б.а. кыргыздар түрктөрдүн бир салаасы, тили, дили бир, кандаш жүрт. Экинчиден, Махмуд Кашкары да: «Кыргыз, кыпчак, огуз... элдеринин нукура түркчө жалгыз тили бар» – деп жазып кеткен. Ошондуктан кыргыздар ортоқ мурастын – байыркы түрк жазма эстеликтеринин негизги жаратмандарынын бири болуу менен, аларды өз тарыхы жана маданияты катары таанууга, изилдөөгө жана окуп-үйрөнүүгө ақылуу.

Талас жана Эне-Сай жазма эстеликтери Орхон жазма эстеликтеринен кичүүлүк кылабы? Илимпоз И. В. Кормушкин Таластан табылган руна сымал жазуулардын келип чыгышын IX кылымда бул жерге келген эне-сайлык кыргыздарга байланыштырат. Тетирисинче, С. Е. Малов, И. А. Батманов, В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский сыйактуу окумуштуулар Орхонго караганда Таластагы жазуу алгачкысы болуш керек дешкен. Ж. Шерiev: «Демек, рун жазуусу Таластан Эне-Сайга, андан кийин Орхонго ёткөн деген логикалык тыянак чыгат» – деп жазат. Кандай болгон күнде да, айрыкча, Эне-Сай жана Талас аймактарынан табылган жазуу эстеликтеринин кыргыз элине таандыктыгы окумуштуулардын изилдөөлөрүндөгү бирдей жалпылыкты түзөт.

Бул байыркы Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери илимге жана дүйнөлүк коомчулукка кандайча белгилүү болгон? Эне-Сайдагы эстеликтер жөнүндө алгачкы жолу (1697-жылы) жазуу жүзүндө кабар кылган адам С. У. Ремезов болгон. Ал Сибирдин картасын түзүп жүрүп, бетине чегилип жазылган таш эстеликтерге түш болгон. Петр I убагында колго түшкөн швед туткуну Ф.И. Странленберг ата журтуна кайтканда, сүргүндө көргөн-билгендериинин негизинде эки китеп жазып, аны 1730-жылы өз тилинде жарыялдайт. Бул эмгек тез эле английс, француз, испан тилдерине которулуп, европалыктар Эне-Сайда нечен кылым мурда жазуу-сызуусу бар калк жашап, аларда бөтөнчө тамгалар менен чегилип

жазылган таш эстеликтер сакталгандыгын билишет. Немис науралисти Д. Г. Мессершмидт да Эне-Сайдагы жазуу таштар жөнүндө маалымдайт. Ошентип, бул эстеликтердин сырын ачууну көздөгөндөр көбөйөт. Страненберг, Мессершмидт да таштагы жазууларды окуй алышпагандыктан, аларды рун жазууларына – батыш германдардын байыркы убактагы ташка, соөккө, жыгачка чегилген жазмасына окшоштурушат. «Демек», рун тамгасы пайдаланылса, анда ал немистерге тиешелүү жазма болушу мүмкүн» деген ой туулат. Финдер ата-бабасы ошол жактан ооп келгендигин, демек, Эне-Сайдагы табылгалар ошолорго таандык экендигин айта башташкан. Натыйжада фин археологиялык коому Эне-Сайдын Мин-Суусуна эки топ жөнөтүп, 8 сүрөттү, 32 таблицаны камтыган атласты 1889-жылы жарыялап жибериши. Ошол эле жылы сибирдик археолог Н. М. Ядринцев Орхон өзөнүнөн жазуусу бар залкайган эки таш тапканын археологдордун жыйынында маалымдайт. Ошондон сон рун жазуусу деген сөз менен кошо алар «Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери» деп атала баштаган. Ошентип, мындай жазуу эстеликтеринин аймагы улам кенейип отуруп, Ч. Жумагуловдун эсеби боюнча таштагы жазма эстеликтердин Таластан, Ысык-Көлдөн, Баткенден, Алайдан табылгандарынын саны жыйырмадан ашкан.

Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери кандайча окулган? Өзүнүн Чыгыштан ооп барган тарыхын тактоого ынтызар финдер 1890-жылы Орхонго археологиялык экспедицияны, 1891-жылы ошондой толту орус академиясы да жөнөтөт. Натыйжада Орхон жазма эстеликтеринин эки атласы жарык көрөт. «Чын эле бул таштагы жазуулар кимдики?» – деп окумуштуулардын башы катат. Дагы да ошол эстеликтердин бул ишке өзү кол кабыш кылат, жазуусу бар таш тастанын төрт кырынын биринен кытайча жазуу табылат, анда бул таштар Билге менен Кул Тегинге арналыш орнотулганы туюндурулат. Бул ишаратты дароо байкаган Дания окумуштуусу В.Л. Томсен алгач «турк», «тенири» деген сөздөрдү окуйт. 1893-жылы 25-ноябрда Орхон-Эне-Сай жазмалардагы бардык тамгаларды аныктайт. В. Л. Томсенге удаа орус түркологу В. В. Радлов да бул эстеликтерди окуп чыгып, 15ке жакын арипти тастыктайт, андан сон бардык эстеликтерди окуп, которуп чыгат. Ошентип, Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтеринин сырьы ачылды: бул жазмалар байыркы түрк элдерине таандык, ал түрк урууларынын тарыхый, маданий байлыгы жана адабий мурасы. Эне-Сай жазууларында 39 тамга, Орхон жазууларында 38 тамга колдонулган. Сөздөр кош чекит, кәэде бир чекит менен ажыратылган. Ондон солду карай жазылып окулган. Эне-Сай тексттери, кәэде анын тескерисинче, солдон онду карай жазылган.

Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтерин өзүнчө көркөм мурас деп эсептөөгө болобу? Ооба, болот. Мисалы, даркан жазуучу

Т. Сыдыкбеков байыркы түрк жазууларын көркөм баян, болгондо да өз заманынын обонунда айтылган дастан, кошок, поэма экендигин белгилеген. С. Е. Малов Эне-Сай жазмаларын «күмбөз поэзиясы» десе, И. Стеблева: «Күлтегин, Билге каган жана Тонукөк жазмаларын тарыхый баатырдык дастан», – деп белгилеген. Өзбек жазуучусу А. Фитрат бул жазмаларды абалкы адабият катары караса, казак элинин улуу жазуучусу М. Ауэзов Орхон жазууларын оозеки чыгармачылыктын көөнө үлгүсү экендигин айткан. Ал эми Ж. Шериеев: «Күлтегин, Билге каган, Тонукөк эстеликтери мазмун менен формасы жагынан да, ыр курулушу менен композициясы жагынан да байыркы түрк поэзиясынын чыныгы классикалык үлгүлөрү болуп саналат» деген жыйынтыкка келген. Ошентип, Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери тарых, тил илимдери гана эмес, түрк элдеринин, анын ичинде кыргыз калкынын да адабий көркөм мурасы катары эсептелерии шексиз. Буга күмөн саноого болбайт.

## ОРХОН-ЭНЕ-САЙ ЭСТЕЛИКТЕРИНЕН

### БАРС-БЕККЕ АРНАЛГАН ЭСТЕЛИКТЕГИ ЖАЗУУ

Барс-бек ким? Барс-бек – VII кылымдын аягы менен VIII кылымдын башында Кыргыз мамлекетин башкарған каган. Ал 711-жылы кыргыздар түрктөрдөн женилгенде, салтылашып жүрүп каза болот, соөгү табылбайт. Бирок бир туугандары ага арнап моло таш орнотуп, бооруна жоктоо сөздөрүн чегишкен.

Бул байыркы кыргыз жазуусун С. Г. Кляшторный окуганды.

### Алдыңкы капиталдагы жазуунун окулушу

1. Он ай елтди өгүм а көлүрти элимке эрдем үчүн мен йерлердин.
2. Элим өкүнчүнө калып йагыка кыйматын тегипен адырылдым йыта.
3. Иницизге ичинизге инген йүкү илд түшүртиниз.

### Сол капиталдагы жазуунун окулушу

4. Йердеки барс этигим а эрдемлигим а бекме (дим).
5. Атасыз алп эртиниш ит уттар эрт (т) иниз а инилиг бүрт үч а барс адырылма йыту.
6. (Бу?) атымыз умай бегимиз (бегмиз) биз уяа эр өзин алты эр алмадын йыта өзинчүм а көзүнчүм адырылма сечиленму өгүрдим (из).



Таш бетине чегилген жазуу.

## Оң капиталдагы жазуунун окулууцу

PDF Compressor Free Version

7. Алтун шына йыш кейики арчыл тог (г) бил ат уд ачун а барсым адырылу барды йыта.

8. Төрт инелгү эртимиз бизни эрклиг адырта йыта.  
9. Эр эрдем үчүн иним уйарын бөнүмин тике берти.

### Азыркы кыргыз тилине каторулушу

1. Он ай көтөрдү энем! Аナン элиме келтирди. Эрдигим үчүн мен жерледим (Энем мени он ай көтөрдү! Ал мени элиме тартуулады. Мен эрдик менен жашадым, түркүк болдум).

2. Элим өкүнчүнө, калың жоого катуу тийдим, айрылдын. Аттин! (Мен калың жоого катуу тийип, салгылашып, бирок элимин өзөгүн өрттөп, андан болундум. Аттин!).

3. Иницизге, аганызга инген жүгүн алыш түшүртүнүз (Ингендерге артып, агаларыңызга, инилериңизге тартуу-таралгаларды жөнөтүп турдуңуз).

4. Жердеги Барс эрдигиме, эрдемиме бөкбөдүм (Мен, Барс жердеги эрдигиме, иштериме жете канбай кеттим).

5. Атасыз алп болунуз! Иттер (илбәэсиндерди) кууганда, кош жанынан өттүнүз! Мұрт (ажал), инилерин менен кошо чири! О, Барс, айрылба! Аттин! (Сиз атасыз өсүп, эр болунуң. Тайганда-рыңыз илбәэсиндерди кууганда, конушубуздун жанынан зуулдан отчу элеңиз! Мұрт (ажал), сен инилерин менен кошо чири! О Барс, бизди таштап кетпе! Аттин!).

6. (Биздин) аты-жөнүбүз Умай беги... (бекбиз). Биз уялаш алптарбыз. Сен өзүңе кошо алпты албадын! Күлүгүндү албадын!

Өзүң кошо үч идиши албадын! Аттин! О кымбатым! О кенчим! Бизден айрылба! Биз (мурда) кубанчубуз. (Биздин аты-жөнүбүз Умай бегинен. Биз уялаш эрлерибиз. Алты эркекти сага кошо койбодук! Күлүгүндү өзүңе кошо койбодук! Үч идишиңди кошо койбодук! О кымбатым! О берекем! Бизди таштаба! Биз мурда кубанчубуз).

7. Алтын Сунга жышынын артыл! Тукумда! Атын, өгүзүн, дүйнөнү таштап менин Барсым кетти! (Алтын Сунга токоюнун кийиктери жер жайнап тукумдай бергиле! Менин Барсым жылкыларын, букаларын, жер үстүн таштап кете берди! Аттин!).

8. Төрт агаин азылзат элек. Бизди Эрклиг (жер алдынын би-лерманы, ажал) айрыды. Аттин! (Биз азылзат төрт агаин элек. Бизди Эрклиг (жер алдынын ханы, ажал) айрыды. Аттин!).

9. Эр эрдемим үчүн, инилеримин, агаларымын атагы үчүн мага (ушул) түбөлүк таш тигилди. (Бул эстелик менин эрдигимин урматына, агаларымын, инилеримин атагы үчүн орнотулду.)

(Эскертүү: Кашаанын ичиндеги текст Т. Насирдинтегиндин эркин көрмөсү боюнча берилди. Бул негизги текстти толук түшүнүүгө жардам берет.)

## Суроолор

1. Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтегине финдердин эки жолу аттандырылышынын максаты эмнеде?

2. Кандай себептен байыркы түрк жазуулары «рун жазмасы» деп аталган? Мындай атоонун зарылчылыгы барбы?

3. Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтегидеги жазуу финдерге таандык болуш керек деген сыйктуу эле байыркы кыргыздарга таандык деп түшүнүү жанылыштык болуп жүрбөсүн?

4. Бул жазууларды кыргыздарга таандык деп эсептөөго кандай далилдерди көлтире аласын?

5. Бул жазмаларды байыркы кыргыздардыкы деп атоо менен байыркы түрк жазмасы деп атоонун ортосунда кандай байланыш бар?

6. Кыргыздар скифтерге, сактарга, динлиндерге, усундарга ж.б. ара-лашкан, алар менен жуурулушуп кеткен. Ошентсе да тилин, салт-санаасын жоготпогону кандай? (Муну өз тилин унутуп коюшкан шаардык айрым кыргыз атуулдары менен салыштырып айтсан да болот.)

## Тапшырмалар

1. Салыштыр: «Байыркы түрк жазмасын кыргыздар колдонгон» деген түптүү түшүнүк бар.

а) «Эне-Сай жазуусунун арилтери Орхон жазуусунан мурда жаралган» (В. Бартольд); б) «Орхонго салыштырганда, Эне-Сай жазмалары бир кыйла улуулук кылат» (В. Радлов); в) «Кыргыз жазмасын VII кылымдан эмес, VI кылымдан эсептөө керек» (пайда болушун) (В. Мелиоранский); г) «Эне-Сай жазмалары Орхон-Селенга жазууларынан 200–300 жыл мурда пайда болгон» (С.Е. Малов); д) Балким, Эне-Сай жазмасын кыргыздар, Орхон жазмасын түрктөр ойлоп тапкандыр?..

2. Тексттин окулушу менен кыргызчаланышында кандай окшоштук жана айырма бар? – ... Элим өкүнчүнө калың йагыка кыйматын тепиген адырылтыйтын йыта (бул С.Г. Кляшторныйдын окуганы) – Элим өкүнчүнө, калың жоого катуу тийдим, айрылдым. Аттин! (бул кыргызчаланышы).

Элим – элим, өкүнчүн – өкүнчүнө, калып – калың, йагыка – жоого, кыйматын – катуу, тепиген – тийдим, адырылдым – айрылдым, йыта – аттин.

3. Байкоо жүргүз: «Эрдем» деген сөз окулушунда үч жолу кездешет: «эрдем үчүн», «эрдемлигим» жана «эрдем үчүн» болуп. Бул сөздөр кыргызчаланышында «эрдигим үчүн», «эрдигиме, эрдемиме», «эр эрдемиме» болуп көтөрүлгөн. Эркин көтөрмөдо «эрдем», «эрдик» деп таржымалданган. Т. Сыдыкбеков «эрдемдигүү «адеп» деп көтөргөн.

Демек, «эрдем» деген байыркы кыргыз сөзү «эр», «эрдик», «адеп» деп көтөрүлгөн. Сенин оюнча, кайсынысы туура? Балким, «эрдеми» деген «эр» жана «деми» (кайраты) деген сөздөрдөн түзүлүп жүрбөсүн?

4. ... «йердеки Барс этигим а эрдемлигим а бекме (дим)» – «Жердеги Барс эрдигиме, эрдемиме бөкбөдүм!» – «Мен, Барс, жердеги эрдигиме, иштериме жете канбай кеттим!» Барс-бектін иши менен эрдигине мооку канбай кетишин кайсы тарыхый окуялар менен түшүндүрө аласын?

5. Сөздүк түз: а) Байыркы кыргыз тилиндеги кайсы сөздөр азыр да өзгөрбөгөн. (Мисалы, биз), б) байыркы кыргыз тилиндеги кайсы сөздөр азыр таптаза колдонулбайт? Мисалы, йыта. в) кайсы сөздөр окшошураак? Мисалы, алмадын – албадын. Булардын ар бирин өзүнчө жаз.

6. Көнүл бур: «Адырылдым» деген сөз текстте көп колдонулган. Бул сөздүн биринчи муунундагы «д» акырындык менен «й» же «ж» тыбышына

өтүп кеткен: адырылдым – айырылдым – айрылдым, адыраждым–ажырылдым–ажырадым. Уд-уй да ушундай. Ошондой эле баңыркы тилде айрым сөздөрдөгү «й» тыйбыши азыркы кезде «ж» тыйбыши менен айтылат. Мисалы: йердеги–жердеги, йүн–жүн, йагыка–жоого, йыш–жыш ж.б.

## КҮЛТЕГИНДИН ЭСТЕЛИГИНДЕГИ ЖАЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ

«Күлтегин» – VII кылымга таандык түрк жазма эстелиги. Монголиянын аймагындагы Орхон дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кошо-Йайдам деген жерде көлөмү 10,25 x 10,25 м келген төрт бурчтуу күмбөз. Кире беришинде эки кочкордун, күмбөздүн ичинде таш баканын бедизи жана бир коломто бар. Эзелки убакта Күлтегин менен анын аяллынын да бедизи (статуясы) болгон, бирок азыркы мезгилде Күлтегиндин бедизинин башы гана сакталып калган. Күмбөздүн сыртындагы таш мамыга Күлтегин жөнүндөгү чон жана кичине көлөмдөгү тарыхый баян жазылган. Күмбөздөн Цайдам көлүн карај 3 километрдей аралыкка 160 балбал таш тизилип коюлган.

Күлтегин – экинчи чыгыш түрк кагандыгынын таанымал кол башчыларынын бири. Билге кагандын тушунда Күлтегин менен анын кенешчиси Тонукек түргөш кагандыгына, кытайларга жана кыргыздарга каршы согушкан. Мисалы, Күлтегин 26 жашында Көгмөндү ашып барып, кыргыз журтурн байкатпай басып алыш, кыргыз каганын өлтүргөн. Ошол эле 711-жылы түргөштөрдү талкалайт. Күлтегин көп салгылаштарды башынан өткөрөт, эрдик көрсөтөт. Ал 47 жашында, кой жылы (731-ж.) өлгөн. Бул эстеликтеги жазууну Иоллыгтегин 732-жылы жаздырган. Ал Күлтегиндин иниси. Демек, Иоллыгтегин аты бизге жеткен тунгуч тарыхчы жана акын, таш китептин автору. Күмбөз 733-жылдын аягында бүткөрүлөт.

Күлтегинге арналган жазма эстелик эки бөлүктөн турат:

I) кичине баян 13, II) чон баян 56 бөлүмдөн куралган. «Аларда, – деп жазат илимпоз Ж. Шерифев, – элдин таанымы, диний түшүнүгү, бийлик жүргүзүүнүн адилеттүү салты, элди биримдикте кармоонун акыйкат саясаты, жол башчы, аскер башчылардын, эл башкаруучулардын адилет өкүлдөрү менен баатырдык ишмердиги эргүү менен берилет».

### Күлтегин эстелигиндеги ташка чегилген жазуунун тексти

#### Таштагы жазуунун үлгүсү

1) Төнүү тег төнүүдө болмыш түрк билге каган бу одке олуртум. Сабымын ту кети есидгил: алайу иниийгүнүм (иниийгүнүм) огланым, бириккөн огушым бузунум, бирийе шадапыт беглер, йыпайа таркат бүйрүк беглер, отуз ...

Жазуулар: Ашынбек: Жүйн: Сүрүндөгөтүнүү: 130гүү: ГМ  
Нөгөйчүнүү: Гүйчүү: 140: Ніт: Жэдүүнүү  
190: Гүйчүү: Енүнүү: Ашыкүнүү: Ж16-Ж14гүү: Жүрүү  
130: Ашыкүү: 140: Жүйчүү: 2419: Нүүчинүү: Н19нүү  
Чүнүү: 133-Ч14-Ч4: Жүйчүү: Ашыкүү: Ж33: Ж  
140: Нөгөйчүнүү: Ашыкүү  
33: Гүйчүү: Г84: Г17: Г18: Гхенүү: ГД1: 1419  
140: Н19нүү: Чүйкүү: Жүйчүү: Г33: Жүйчүү: Г33  
Чүйчүү: Ашыкүү: Ашыкүү: Ашыкүү: 140: ГД1: Н  
Н: Г14-Ч4: Ж

Кыска жазуудан. Жазманын азыркы тамга боюнча берилиши ушундай.

1) Узе көк төнри асра йагыз йыр кылыштукда, экин ара киси оглы кылышымыс. Киси оглынта узе эчүм апам Бумын каган Истеми каган олурмыйш. Олурыпсан түрк будунын илин төр (үс) ин тута бирмис ити бирмис ...

Көлөмдүү (чон) жазуу ушундайча башталат.

#### Кыска кичине жазуу

Кыска жазуу Билге кагандын атынан баяндалат. Ал көп элди багындырып, көп жерге чейин жортуул кылат. Кыска жазууда анын төмөнкүдөй сөздөрү бар: «Алтын, күмүш, ичимдикти кыйналбай-кысталбай көп берип жүргөн табгач элиниң сөзү таттуу... таттуу сөзү, жумшак асылы менен азгырып, ыраак калкты өзүнө жакын кылды. Жакын конгондон кийин азгырма билим (бузукулук) үйрөнүштүү. Эстүү, билги кишини, эстүү алл кишини буза албас; бир киши жаңылса, көп жүрт түкүмүнә чейин кетер (жоголор) элэн, таттуу сөзүнө, асыл тартуусуна алданып көп түрк эли өлдү». «Каган болуп, жарды элди бай кылдым, аз элди көп кылдым». «Түрк элин жыйып, эл тутканынды, жанылыш белүнгөнүндү дагы ташка чектим». «Бул жер тогуз жолдун тоому болгондуктан, түбөлүк таш тургуздум, жаздырдым. Аны көрүп, билин».

#### Көлөмдүү жазуу

Көлөмдүү жазуу 53 түрмөктөн турган, өзүнчө баш-аягы бар толук мазмундуу текст. Бирок ошол түрмөктөр алты баянга топтолгон.

Биринчи баян. Түрктердүн жалпы ал-абалы, табгачтар менен мамилеси (1-10 түрмөк). Жазууда төмөндөгүдөй ой-пикирлер айтылат:

«1) Устуде көк тенири, астыда кара жер жаралганда, экөөнүн ортосунда киши уулу жааралган ... Менин бабам Бумын каган, Истеми каган кандыкка отурган».

«2) ... кол башташ, төрт тараңтагы элдин баарын караткан, баштуусун жүгүнтөн, тизелүүсүн чөгөлөттөн».

«3) Ақылман кандар эле, байргуу да калыс, насааттуу эле, бектери да, эли да түз болгон эле. Ал учун элин узак башкарыйп, мыйзамын жүргүзгөн».

«4) Алар көргөк болуш (көзү өттү). ... табгач, тибет, апар, пурум, кыргыз, үч курыкан, отуз, татар, кытап (кара кытай), татабы – мына ушунча жүрт келишип, ылшашты-сыкташты».

«5) Андан кийин кан болушкан иниси агасындай, уулдары атасындай болбоду, байргуу да ақылсыз, жаман болгон эле».

«6) Бектери жүртка түз болбой калганы үчүн, табгачтын жүрттүү кайраштырганы, жоолаштырганы, алдаганы, арбаганы үчүн, ага-ини арасында ырк бузулду. Түрк калкынын биримдиги бузулду».

«7) ... бек болгон уулдар кул болду, сулуу кыздарын күн болду. Түрк бектери түрк деген атын очурду. Бектер табгач атын тутунду, табгач канына баш ийди».

«8) ... эми мындай деди: «Элдүү жүрт элем, эми элим кана? Ким үчүн жүрттүү курадык? Каны бар элем, каганым кана? Кайсы канга ак эмгегибизди, күчүбүздү беребиз».

«9) Жоолашыш, женип чыга албадык. Кайрадан табгачтардын бийлигине баш ийдик. Эмгегин, күчүн табгачка берүүнү каалабаган түрк жүртүү мындай деди: «Мындан көрө өзүбүздү өлүмгө байлайбыз».

Экинчи баян. Элтерис каган жөнүндө (11–16 түрмөк). Анда Элтерис кагандын уюштуруучулугу, жортуулдары айтывлат:

«10) ... түрк эли жок болбосун деп, атам Элтерис каганды, энем Элбилге катынды тенири колдоп, зоболосун жогору көтөргөн э肯. Каган атам 17 эр менен тышка кетип, кол топтоду».

«11) ... жетимиш эр баш копшу. Тенири күч берген үчүн кан атамдын колу берүдөй, жоосу койдой болду».

«12) Жети жүз эр болуп, кансыз калган эл-жүрттүү, күн, кул болгон элди курап, ата-баба мекенине кондурду».

«13) Он жакта – түштүктө табгач эли жоо эле, сол жакта Баз каган, тогуз огуз эли... кыргыз, курыкан, отуз, татар, кытап (кара кытай), татаби – баары жоо эле».

14–15) Каган атам кырк жети жолу жортуулга аттанды, жынырма жолу найзалашты (салгылашты), тенир жалгаганы үчүн элдүүнү элсиз, кандууну кансыз кылдык. Жоону жок кылдык, тизелүүнү чөгөлөттүк, баштууну жүгүнтүк».

15–16) Кан атам... элин, бийлигин куруп, учуп кетти (өлдү). Каган атама арнап, Баз каганды башташ балбал тиктик».

Үчүнчү баян. Капаган каган тууралуу (16–21 түрмөк).

(Текстте «агам», Т. Сыдыкбековдун котормосунда «таякем» деп берилет, бирок экөө тен эле Капаганга карата айтывлат.)

«16) Агам кандыкка отуруп, түрк жүртүн курап, чынап, жардыны бай кылды, азды көбөйттү».

«17) Каган агам менен бирге илгери Жашыл өзөнгө, Шантун жайыгына ..., батышка Темир Капкага чейин жортуулдадык».

«18) Бардыгы 25 жолу жортуулдадык, 13 жолу сүнүштүк (сайыштык), элдүүнү элсиз кылдык, кандуусун кансыз кылдык, тизелүүнү чөгөлөттүк, баштуусун жүгүнтүк».

«19) Барс-бек эле, каган атагын мында биз бердик, карындашымды ага жар кылыш бердик. Өзү жанылды, каганы өлдү, эли күн, кул болду. «Көгмөн жер-сүсүсү ээсиз калбасын», – деп аз кыргыз жүртүн курап келдик, сүнүштүк (сайыштык)...»

«20) Илгери (чыгышка) Кадыркан жышты (черди) ашып, жүрттүү анда кондурдук, иретке келтирдик. Батышка Кенү-Тарманга түрк жүртүн кондурдук, иретке келтирдик. Ал кезде кул кулдуу болгон эле, күн күндүү болгон эле, иниси агасын билбес эле, уулу атасын билбес эле (жердин кенендигинен, алыстан айжалдап кабарлашып туралбагандыктан).

Төртүнчү баян. Улуу насаат (22–24 түрмөк)

«22–23) Түрк, огуз бектери, жүрт эшигин. Устудөү тенири баспаса, астыда жер тилинбесе, түрк жүртү бийлигинди ким жоготот? Түрк эли өкүн! Көрө алbastыгын үчүн ақылман каганына, акыйкат мамлекетине каршы болуп, өзүн жанылдын, өз тузуна кара санадын. Сенде ынтымак болсо, алыстан жоо келмек беле. Алда кайдан найза сундургандар келмекпи? Ыйык Өтүкен жеринен айрылдын».

«23–24) Бир кезекте сен чыгышты караттын, батышты каратын. Эми болсо сенин канын суудай ағып, сөөгүн тоодой үйүлдү. Бек уулун кул болду, сулуу кызын күн болду. Билбестигин үчүн каган агам учуп кетти».

Бешинчи баян. Билге каган (25–30 түрмөк)

Мындағы сөздөр Билге кагандын атынан баяндалат.  
«25–26) Түрк элинин аты, данкы очпесүн деп, каган атамы, умай энеми тенири көтөрдү, түрк жүртүнүн аты, данкы жоголбосун деп, тенирим өзүмдү кандыкка отургuzган эле. Мен телегейи тегиз жүртка каган болбодум. Курсагы ач, тону жок, басынган, жарды жүрт эле. Иним Кул Тегин менен кенештим».

«27) ...түрк жүртү үчүн түн уктабадым, күндүз отурбадым, иним Кул Тегин менен, эки шад менен өлүп-житип бараткандарды курадым».

«28) Жүртүмдү ирдентейин деп түштүккө огуз жүртүна ..., чыгышка кытай, татаби, сол жакка табгачка чейин кол башташ, он эки жолу жортуулга бардым ...»

«29) Тенирим жалгап, кутум бар үчүн, өлүп бараткан элди

тирилттим, ирденттим. Жыланач элди тондуу **PDF Compressor Free Version** кылдым. Аз журтту көбөйттүм, бактысыз элге жакшылык кылдым».

«30) ... көп журтту ынтымакташтырдым, жоолаштырбадым, көбү мага багынды».

Алтынчы баян. Күлтегиндин эрдиктери (30–53 түрмөк).

«30–31) Каган атам учканда, Күлтегин жети жашта калды, он жашында Умай энемдей күттүү каныша энем Күлтегин деп эр атын койду. 16 жашында элин, бийлигин чындарды, алты чуб согыларга чейин жортуулдадык, чаптык. Табгачтын он тутугу беш түмөн (50 мин) кол менен келди, салгылаштык».

«32) Ал колду анда жок кылдык. 21 жашында Чача Сөнунге чейин жортуулдадык».

«32–34) Эң алгач Тадыкын Чурдун боз атын минип тийди, ал ат анда өлдү. Экинчи жолу Ышпара-Йамтардын боз атын минип тийди, ал ат анда өлдү, үчүнчү жолу Иегин-Сылык бектин кертору атын минип тийди, ал ат анда өлдү. Жоо-жарагына жүздөн ашык ок тийсе да, башына бир ок да тийгизбеди. Тигил колду анда ушинтип талкаладык. Андан кийин улук Иркин жоо болду. Аны Турги-Иаргун көлүндө чаптык».

«34–36) Күлтегин жыйырма алты жашында кыргызды көздөй жортуулдадык. Сүнгү бою карды жиреп, Көгмен черин ашып, кыргыз журтун уйкуда бастык. Каганы менен Суна токоюнда сүнуштүк (сайыштык). Күлтегин Байыркунун ак боз атына айгырына минип опуруп тийди; бир эрди ок менен учурду, эки эрин удаа сайды, ал чабышта Байыркунун айгырынын жамбашы сынды. Кыргыз канын өлтүрдүк, элин алдык».

«37–40) түрмөктөрдө «оттой жанып. Бороондоп келген» түргөш журту менен болгон оор согушту, аларды жеңип алган-дагы, Күлтегиндин эрдиктери баяндалат. Андан ары 41–44 түрмөктөрдө карлук, изгил журтун чапканы, 44–48 түрмөктөрдө тогуз огуз, тонра уруусу жана огуздар менен салгылашканы айтылат. Күлтегин Азмандын ак боз атын минип көп эрдик жасаганы, тогуз эрди кубалап сайганына чейин даназаланат».

«50) Иним Күлтегин көз жумду, мен муңайдым, көрөген көзүм көрбөй калды, билерман ақылым мокоду, өзүм мунга чөктүм. Төбөдөгү тениримдин буйругу ушундай экен, киши уулунун бары өлөр үчүн туулат».

«53) Он ок тукумуна – өзүмдүн Түргөш канымдан Макрач тамгачы, Огуз-Билге тамгачы келди; кыргыз канынан Тар-дүш-Ынанчу Чур келди. Күлтегин кой жылы, тогузунчы айдын он жетинчи күнү учту, 27-күнү койдук. Алкадык (бата кылдык). Күлтегин 47 жашында булут болду ...»

## Суроолор

1. Ушул 53 болумду ичине алган алты баян өз ара байланыштуубу?

2. Күлтегин 731-жылы кайтыш болгон, 47 жыл өмүр сүргөн, 26 жашында кыргыздарды талкалоого катышкан, ошондо ал качан туулган жана кыргыздарга кайсы жылы кол салган? (Тактык үчүн айтылчы нерсе – түрк элдеринде, анын ичинде кыргыз калкында да кайтыш болгон кишинин жашына бир жашты кошуп эсептээрин эсинен чыгарба. Ушул ынгайдан алып караганда, Күлтегин 46 жашында дүйнөдөн кайтып, 47 жашта деп жерге коюлушу мүмкүн).

3. Биринчи баянда түрк элинин биримдиги эмне үчүн бузулуп калды?

4. Төртүнчү баянда «Түрк эли, өкүн!» делет. Мынданай өкүнүүгө кирипптер кылган эн башкы кемчилик кайсы?

## Тапшырмалар

1. 20-түрмектө (үчүнчү баянды кара) жана 34–36-түрмектө (алтынчы баянда) түрктордун Көгмөн черин ашып барып, кыргыздардын талкалагандыгы айтылат. Кандай, булар эки башка окуяны чагылтабы, же бир эле окуяныбы? Төмөнкү фактыларды пайдалан: 1) Элтерис каган 682–691, Билге каган 761–734-жылдарда кандык кылган; 2) Капаган 693-жылы Кутлуг (бул Күлтегиндин атасы) көз жумгандан кийин каган болгон, кызы, анын бийлиги Билге каганга чейин созулган ондонот; 3) Барс-бек 711-жылы капыстан болгон согуштун кесептөнен булут болуп (кайып болуп) учуп кеткен; 4) Балким, 20-түрмектүн өзү эки бөлүк окуядан турушу мүмкүндүр. Айрым изилдөөчүлөр түрк колу менен Барс-бек эки жолу катуу салгылашканын жазат, ортодо 14 жыл түнчтүк болуптур. Анда ошол эки салгылашты 20 түрмектүн кайсы саптарынан ажыратып белор элең? Түрктор менен Барс-бектин согушу качан болгон?

2. Көлөмдүү жазууда түрк калкыннын биримдиги бузулуп калгандыгы (б-түрмектө) айтылат. Анда биримдикти чыноо үчүн 30–40 жолу жортуулга чыгуу, согушуу, элдүүнү элсиз, кандууну кансыз кылуу, тизелүүнү чөгөлөтүү, баштууну жүгүнүү (15-түрмектү кара) керекпи? Анда согуш бир элди кырып-жойсо, экинчисин бириткитең экен да. Ушундайбы? Ушуларга таянып, байыркы доорго мунөздөмө бер.

– Баса, жардыны бай кылуу, азды көбөйтүү (16-түрмектө) үчүн да согушуу, тогуз огуз, кыргыз, курыкан, отуз татар, кытан (кара кытай), татаби (14-түрмектү кара) деген журттарды чаап, талап-тоноп алуу керекпи?

– Албетте, биримдик өз зилинди коргоодо керек, ал эми башка калк, башка урууларды каратып алууда анын кереги барбы?

– Балким, тизелүүнү чөгөлөтүү, баштууну жүгүнүү саясаты или империяны – Түрк каганатын түзүү үчүн керек болгондур. Ошол мезгил үчүн туура болушу мүмкүн. Бүгүнчү? Тизелүүнү чөгөлөтүү, баштууну жүгүнүү үчүн коншулаш мамлекеттер менен согушуу керекпи? Кандай дейсин?

– «Күтүлбөгөндүк – бирөө үчүн жениш, бирөө үчүн өлүм» деген ойду кайсы түрмөк менен байланыштарар элең?

3. Эгерде Күлтегин капыстан кол салбай, бетме-бет кармашка чыкса кыргыздар женилет беле? Же Түрк каганы менен кыргыз каганы бир колдон жен, бир жакадан баш чыгарган ынтымакта болсо, мындан ким утушка ээ болмок эле?

4. Төмөнкү алты мисалда кандай жалпылык бар?

1) Көлөмдүү жазууда «Үстүдө кок тенири, астыда кара жер жарапгана, экоөнүн ортосунда киши уулу жарапган» деген түшүнүк бар (1-түрмектө).

2) Эпосто «Манас» баатырга «Асман менен жериндин тирөөчүнөн бүткөндөй» деген сыйкат берилет. 3) «Эне-Сайлык кы<sup>PDF Compressor Free Version</sup> кыргыз жоокеринин IX – X кылымда сүлүк ташка чегилген сүрөтү сакталып калган. Ал кыргыз жоокеринин куюшканында  белгиси коюлат. 4)  белгисин кыргыз ойчулу Chojon Omurraly уулу мындайча чечмелейт: баш жагы асман – тенир, аягы – жер, ортосундагы тирөөч – киши. Демек, асман менен жерди киши байланыштырып турат. 5) «Башы – көктө, буту – жерде, бул эмнө?» деген табышмак бар. 6) «Төшү түктүү жер урсун, төбөсү бийик кок урсун!» деген баатырдык ант «Манас» эпосунда көп кездешет.

#### Кошумча түшүнүк

Орхон тексттеринин тилинде Эне-Сай жазмасынын тилинен айырмаланган жерлери арбын. М.: Эне-Сай жазмасында этиштер «берти, барды, огурдум, бекмедин, келүртим, йөрүмедин» түрүндө айтылسا да, Орхон тексттеринде ушундай эле этиш сөздөр «олурмыш, кылмыс, йүкүнтүрмис, оурпан» түрүндө көбүрөөк кездешет. Иер, эл, Орхончо йир, ил кыргызча киши, этиш – орхончо киси, эсид. Бирок, Орхон жана Эне-Сай жазууларында окошо сөздөр да көп. М.: Эне-Сай текстинде будун, эр, оглан, алтун, йыш өндүү сөздөр орхончо да ушундай.

#### ИЗДЕ, ТАП, ОКУ!

1. Т. Сыдыкбеков. Көк асаба. – Фрунзе, «Адабият», 1989.
2. Ч. Өмүралы уулу. Тенирчилик. Бишкек, «Крон» фирмасы, 1994.
3. Барс-бек – кыргыз каганы. (Түзгөн – Т. Насирдинтегин). – Бишкек, «Ала-Тоо», 1993.

## П Б А П

### КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ООЗЕКИ КӨРКӨМ КАЗЫНАСЫ

«... булардын ар бири өзүнчө зор дүйнө, түгөнгүс байлык»

Ч. Айтматов

#### ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Кыргыз элинин оозеки көркөм чыгармачылыгы көп түрдүүлүгү, мазмунунун байлыгы, турмуштун чар тарабын байыркы убактагысынан бери кен-кесири, кенен-жайкын жана чебер чагылдыра алгандыгы менен калкыбыздын турмушундагы, рухий маданиятындагы мааниси опол тоодой. Элибиздин байыркылыгы, мамлекет болуп жашагандыгы, оомалуу-төкмөлүү тарыхый кырдаалдарга көп тушуккандыгы, элдүүнү элсиз кылып жиберчү баскынчылардын таман астында ээзилип жок болбой, кайра өжөрлүк, эрдик жана чыдамрайлык менен оожалып, нечен чилче таратылып, жер ооду кылып жиберилгенде да, өлгөндөн калганы биригип, Тенир ата, Умай эне, Манас ураанын чакырып, боор көтөрүп, бай салт-санаа, урп-адатын, баарынан мурда, тилин сактай алгандыгы оозеки чыгармачылыкка түгөнбөс күләзүк болуп берген. Эл өзү жөнүндө өзү ой жүгүртүп, келечегин коргоп калууга бүт акылын, рухий дөөлөтүн жумшаган. Кургак насааттын, супсак окуянын суу кечпестигин түшүнүп, аларды көркөм өнөрдүн асылзаадалык кудурети менен шөкөттөгөн. Мына ушундай көркөм кунар менен жабдылган элдик оозеки чыгармачылык нечен алымча-кошумчаларга, өксүүлөргө тушукса да, муундан-муунга, атадан-балага, улуудан-кичүүгө өтүп, мунбай, муун аралык маданий, тарыхый, рухий байланышты чынап, өмүр сүрүүде.

Мисалга кайрылалы. «Манас», «Семетей», «Сейтек» эпосторун, Тоқтогул баштаган белгилүү кыргыз ақындарынын чыгармаларын мындай эле кө туралы. Булардан тышкары азыркы кезде Манастаануу жана көркөм маданиятын улуттук борбору китең кылып басып чыгарууну ниет кылып даярдаган элдик оозеки чыгармалардын көлөмү 40 томду түзөт. Алардын бир нече томдору басылып чыгып, элдин колуна тииди. Не деген кенч, байлык. Жалаң эле «Айтыштар» төрт том! Ал эми «Багыш», «Толтой», «Эр Эшим», «Эр Болот», «Бостон», «Жолой кан», «Бегарстан», «Акбарак», «Ак Мактым», «Качкан кыз», «Кыз Сайкал» эпосторучу, толгон ырларычы! «Манас» эпосун айт, ал кыргыз элинин орошон чыгармачыл кудуретин күбелөп турган айкөл

мурас эмеспи. Анын 1995-жылы мин жылдык мааракенин бүткүл дүйнөдө жана элибизде белгилениши заттык маани-мазмунга ширелгенин айгинелебейт бекен.

Оозеки чыгармачылыкты изилдеген илимпоздор кыргыз фольклорун үч чоң текке бөлөт: биринчиси – эпикалык тек, экинчиси – дидактикалык чыгармалар, үчүнчүсү – лирикалык жанр.

Эпикалык текке мифтер, легендалар, жөө жомоктор, эпостор, дастандар, тамсилдер кирет.

Мифтер – байыркы кыргыздардын жашоо-тиричилик туурулуу ой жүгүртүүлөрүнөн улам пайда болгон жаратылыш сырлары, кудайлар, ар кандай укумуштуу күчтөр жөнүндөгү чыгармалар. Алар кишинин жаратылышты или андан түшүнө элек мезгилинде ар кандай жоромолдуң натыйжасында жарапалып, муундан-муунуга өтүп жашап келген туунду. Мисалы, кыргыз элинде «Үркөрдүн кызы Үлпүлдөк сулуу», «Жети каракчы», «Ак сары ат, көк сары ат» деген мифтер асман телолоруна байланыштуу чыккан.

Легендалар – керемет окуялар жана түшүнүктөр баяндалган, угуучулар жана окурмандар тарабынан чындыктай кабыл алынган чыгармалар. Мисалы, жер-суунун аттарынын келип чыгышына байланыштуу кыргыз элинде «Жети-Өгүз», «Тору-Айгыр», «Сан-Таш», «Кыз күйөө», «Шырдакбектин коргону» өндүү легендалар бар.

Жөө жомокторго да элибиз өтө бай. Алар айбанаттар жөнүндөгү, укумуштуу (же кереметтүү), турмуштук жомоктор болуп үчкө бөлүнөт. «Айбанаттар жөнүндөгү укумуштуу жомоктордо, – деп жазат окумуштуу С. Закиров, – кайберендердин каарынан коркуп, таш болуп катып калган мергендер жөнүндө айтылган. Көгүчкөн болуп кубулуп жүргөн перинин кыздары жөнүндөгү жомоктор адамдардын магиялык күчкө ишенген мезгилинде пайда боло баштаган».

Турмуштук жомоктордо ошол элдин башынан өткөн тарыхы, турмушу чагылтылып, келечекке болгон кыялдары берилген. Бирок жомоктор канчалык апыртылып, укумуштуу айтылбасын андагы негизги идея адамдардын күндөлүк турмушундагы чындыкты чагылдырат. Жөнөкөй адамдардын жакшы-жаманга, адилеттүүлүккө, адамгерчиликке болгон мамилесин билгизет. Ошондуктан элдик жомоктордо тоону томкоргон дөөлөрдү, кара ниет кандарды жөнөкөй эле жетим бала жениш чыгат». «Акылдуу дыйкан», «Акылкарачачтан» тартып, түлкүнүн жоруктарына чейинки эл жомоктору бул баланын нур чачып турган жаркын дүйнөсүнүн керемет, эч нерсеге салыштырылгыс бөлүгү. Улуттук нарк, таалим-тарбия, чыгармачыл ой жүгүртүү, элдик тилди синирип алуу келечек ээсине жомоктор аркылуу өтөт.

Демек, жомоктор – бул эненин ууз сүтүнө барабар касиет, ким андан татпаса, ал рухий жактан жарды жана чабал жан.

Жана да жомокторду ким окубаса, ширелүү окуяларын каныга укпаса, ал улуттун мәэр-шыбагалуу кенчинен кур жалак калат.

Тамсил – сатирадык мүнөздөгү көбүнеше ыр түрүндө жазылган кыска баян. Элибизде тамсилдер кара сөз түрүндө да айтылган. Мисалы, «Кыргый менен үкү», «Түлкү менен аюунун достуру», «Дыйкан менен донуз» ж.б. Тамсилдерди Тоголок Молдо сыйактуу акындар ырга айландырышкан. Тамсилдин мүнөздүү белгиси – турмушту аллегориялык түрдө чагылдыруу. Демек, айбандар сүрөттөлүп жатканы менен, негизинен, түлкүдөй куу, койдой жооп, эшектей аңкоо, карышкырдай талоончул, коёндой коркок адамдар жөнүндө сөз кылынат.

Эпостор – элдин тарыхый турмушун, маданий-социалдык алабалын, карым-катышын, үрп-адатын, тилегин чагылдырган эпикалык түргө кирүүчү ыр түрүндөгү көлөмдүү чыгармалар. Кыргыз эпостору мүнөзү боюнча эки чоң топко бөлүнөт: 1) баатырдык эпостор, алсак «Манас» үчилтиги, «Курманбек», «Жаныл Мырза», «Эр Табылды», «Жаныш Байыш», «Эр Солтоной», «Сейитбек», «Жоодарбешим». 2) турмуштук эпостор, мисалы, «Кожожаш», «Олжобай менен Кишимжан», «Сарынжы-Бекой», «Кедейкан». Баатырдык эпостордо элдин белгилүү бир тарыхый доорунда өткөн согуштук кагылыштары айрым бир баатырдын тегерегинде сүрөттөлсө, турмуштук эпостордо көбүнчө үй-бүлө турмушу, саясий-экономикалык абал басымдуулук кылат. Элибизде «Манас» үчилтигине башкасын «кенже эпос» деп атоо салт болуп калган. Бул – «Манастын» көлөмүнө карата салыштырмалуу атоо. Болбосо, «Эр Төштүк», «Курманбек», «Кожожаш» ж.б. ондогон кенже эпостордун ар бири өзүнчө залкар чыгарма, алардын ар бири 5 минден 20 минге чейин ыр саптарынан турат.

Дастандарда (же элдик поэмаларда) окуялар эпостордогудай кенири сүрөттөлбөйт, каармандын турмушундагы бир орчуундуу келкиси гана алынат. Көлөмү чакан болот. «Эр Эшим», «Ак Мөөр», «Карагул ботом», «Кыз Мактый», «Аксаткын менен Кулмырза», «Жалайыр жалгыз» ж.б. чыгармалар дастан эсебине кирет.

Дидактикалык чыгармаларга макал, ылакап, жанылмач, таышмак, калп, санат-насыят кирет. Макал-ылакаптар элдик ақылмандыктан уюп бүткөн, курч, таамай сөздөр. Анда учкул ыргак да бар. Тарбиялык мааниси өтө зор: эрдикке, ынтымакка, калыстыкка, бир сөздүүлүккө, кен пейилдүүлүккө, намыстуулукка, кайрымдуулукка, ыйман-ызаатка, сабырдуулукка, тазалыкка, сулуулукка, жакшылык кылууга, сүйүгө, ак ниеттүүлүккө, боорукердикке, ақылмандыкка тарбиялайт, эки жүздүүлүктөн, таш боордуктан, ач көздүктөн, көрө алbastыктан, бузукулуктан, кара ниеттүүлүктөн, мәримсиздиктен, калпычылыктан, ушакчылыктан, арамзалыктан, ичи тардыктан, сарандыктан, коркок-

туктан, арам тамактыктан, жан кечтиликтен сактанууга турткү берет. Алар өтө қыска, бир же эки ыргактуу сүйлөм менен берилет. Макал-лакаптар керектүү учурунда айтылышы менен бутага дал тиет. Алар менен коргонууга жана жүйөгө жыгууга болот. Макалдар – байыртадан өйдө бассан өбөк, ылдый бассан жөлөк болгон акыл каражаты. Мисалы, Махмуд Кашкарынын «Түрк сөздөрүнүн жыйнагындагы»: «Киши аласы – ичтен, йылкы аласы тәштин», «Эки кочнар башы бир ашачта бышмас» деген макалдар Х кылымдан мурда да колдонулуп келгенин билдириет, анткени макал бир күндө жарабайт, ал элдин эсинде алтындаи кастарланып сакталат, ошондуктан бүтүнкү күндө да элибизде «Киши аласы ичинде, жылкы аласы тышында», «Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт» делип колдонулуп жүрөт. Ал эми санат-насыят, терме ырлары да макал-лакаптан көрөнгөлөнүп чыккан түр. Демек, мазмуну макалга, туру лирикага жакын турган ортоқ туунду. Табышмактар адамдагы тапкычтыкты, сырткы белгилердеги, маани-маныздагы оқшоштукуту, айырмачылыкты тез баамдаган сезгичтикти, акылдын курчтугун сынаган көркөм сөз каражаты, өнөр. Калптар – балдарга арналган түр, алар жеткинчектердин андап билүүсүн, юмордук сезимин, кыялдануусун өнүктүрөт. Ага жорго сөз, кайталоочулук, уйкаштык мүнөздүү. Жанылмач – чакан жанр. Ал балдардын тилин жаңытырып, так, даана жана тез сүйлөөнү жетилтет.

Лирикалык текке каада-салт, эмгек, эм-дом, турмуш, ырмадарым, сүйүү, айтыш, арман ырлары кирет. Каада-салт ырлары элибиздин ар түркүн каадасына, ырасымына, салт-санаасына байланыштуу ырдалган чыгармалар. Ал той, бешик, жоктоо, угузуу, көрүшүү, көрээз ырларынан, жарамазсан, кошоктордон турат. Эмгек ырлары – оозеки чыгармачылыктын эн байыркы түрү. Ал мергенчиликте, кийим жасоодо, эгин эгүүдө, кой, жылкы кайтарганды ырдалган, элге кенири тараган. Эмгек ырлары: «Оп майда», «Бек-бекей», «Шырылдан», «Тон чык». Мисалы, үрөн себерде минтип ырдалган:

Мына, септим уучтап,  
Жылуу жерден конуш тап.  
Бу – жетим-жесирге,  
Мунусу – карып-мискинге.  
Бу – ач-арыкка,  
Мунусу – алсыз-карыпка,  
Булары – курт-кумурская.  
Мунусу – сурамчыга,  
А бул – тилемчиге,  
Булары саламчыга.  
Калгандары: сизге, бизге, мага  
Токчуулукту кедтирип,

Баба дыйкан жолдошум,  
Бардык ишти ондосун.  
Сугатың өксү болбосун,  
Өнгөндө арам чөп койбосмун,  
Береке бек байласын,  
Бердик Баба дыйканга,  
Бириң миндең чайласын.  
Арыгын терен чаптырып,  
Аякалышты жоготуп,  
Таш капкандай катырып.  
Суу ағызып арыкка,  
Ушу дүйнө жарыкка.

Эм-дом ырлары элдин мифологиялык жана диний көз караштарына ылайык чыгарылган ырлар. Мисалы, ага «Торпогум», «Козу телүү» ырым ырлары кирет. Ал эми дарым ырларына бакшылардын көрүмү, бадик айттуу, жылан жана кара күрт чакканда айтыла турган ырлар кирет. Мындай дарым ырлары азыр дээрлик унтуулуп калды.

### Жылан чакканда айтылчу дарым

Кереч, кереч, кер жылан,  
Керегедей бир жылан,  
Убай жылан, чубай жылан,  
Ок жылан, чок жылан,  
Кара тоонун боорунан  
Илегилек келет,  
Кайт жылан.  
Сүрө, сүрө, сүрө чык,  
Сүйлөшөйүн бери чык!  
Чон атанда доом бар,

Доолашайын, бери чык!  
Ажыдаар, ак жылан,  
Арбашайын, бери чык!  
Алтымыш баштуу, жүз көздүү,  
Боору кызыл, келенкер,  
Сырты чаар келенкер,  
Шыбыраттай шыдыр чык,  
Долононун чогумун,  
Табылгынын уугумун,  
Такыр сени койбаймун.

Турмуштук ырлар элдин турмуш салтына, каадасына байланыштуу ырдалган. Аларга үйлөнүү, кыз узатуу тойлорунда ырдалган той баштар, жар көрүү, жар-жар ырлары кирет.

Сүйүү ырлары оозеки чыгармачылыкта кенири учрайт. Анда сүйгөн жардын сулуулугу, акылдуулугу даназаланат. Анын эки түрү бар. Бири – күйгөн, башкача айтканда, сүйгөнүнө жете албаган жигиттин боздоосу, зары, экинчиси – секетпайлар, мында кыздын жакшы сапаттары ырдалат.

Айтыш ырлары оозеки көркөм өнөрдүн байыркыларынан. Ага эки же андан көп акындар катышат да, анда ырчынын билгичтиги, тапкычтыгы, өнөрү, устаттыгы сыналат. Айтыш да бир нече түрдөн: алым сабак айтыш, кордоо айтышы жана табышмактуу айтыштан турат. Мисалы, элибизде Арстанбек, Женижок, Эшмамбет, Барпы, Калмырза, Эсенаман, Чонду, Калык, Альмакул, Осмонкул ж.б. айтыштары бар.

Арман ырлары бул да кенири тараган лирикалык ырлардан. Анда тенсиздиктин, укукусудуктун айынан чыккан күйүт, капалык, нааразылык, мун-зар чагылдырылат. Мисалы, ага «Кыз Кенжекенин арманы», «Чалга берген кыздын арманы», «Насыяга кеткен кыздын арманы», «Ойдай», «Жокчулук», «Койчулардын арманы» ж.б. кирет. Ал эми элдик оозеки чыгармаларды кенкесири жана ар тараптан изилдеген окумуштуу С. Мусаев лирикалык ырларды мүнөзүнө жараша үч чон топко бөлгөн:

- 1) эмгек ырлары, 2) салт ырлары, 3) турмуш ырлары.

Магия (латынчадан алынган, «сыйкырчылық» дегенди билдириген сөз) – байыркы адамдардын мифтик түшүнгүндө жан-жаныбарлар, башка нерселер адам сыйктуу сүйлөп, ой жүгүртө алат деп эсептеп, аларга кандайтын бир дубалардын жардамы менен таасир этип, багындыруу аракети. М.: «Манас» эпосунда Алмамбет күндү жайлап, жайдын күнүн кыш кылат. Эр Төштүктүн жаны огөөде, Каман алптык аркардын кардында ж.б.

Аллегория (грекче, каймана маанининде) – көрүнүштөрдү каймана мааниде баяндайт. М.: түлкү – куу, митаамдыкты, арстан – жырткычтыкты, эшек – анкоо, дөдөйлүктүү, ак көптөр – тынчтыкты сактоонун, гүл – кызыды, булбул – жигитти каймана мааниде түшүндүрөт.

### Тапшырмалар

1. Элдик оозеки чыгармачылыктын мааниси жөнүндө сүйлөп бер.
2. Элдик оозеки чыгармалардын болунушун чийме түрүндө чагылдыр.
3. Ч. Айтматов чыгармаларында кайсы мифтерди колдонгон жана анда жазуучу кандай максатты көздөгөн?

### АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫНАН

Фольклор. Бул – адабий термин. Англис тилинен алынган, «элдик ақылмандык» дегенди билдириет. Англиялык окумуштуу В. Томстун сунушу боюнча 1847-жылдан «элдик оозеки чыгармачылык» деген түшүнүк «фольклор» деп атала баштаган. Кыргыз адабият илиминде «фольклор» менен жарыш «улуу сөз», «элдик оозеки көркөм чыгармачылык» деген атоолор да колдонулат. Окумуштуулар З. Бектенов, Т. Байжиев ага мындай аныктама беришкен: «Фольклор деп эл арасында оозеки айтылып келе жаткан көркөм чыгармаларды айтабыз». Ал эми Ж. Шерiev, А. Муратов түзгөн «Кыргыз адабияты» деген терминдердин түшүндүрмө сөздүгүндө «Фольклор – элдик оозеки чыгармачылык» деп чечмеленет да, анын жазма адабияттан айырмаланган беш өзгөчөлүгү белгиленет.

1. Коллективдүүлүгү, бир чыгарманын түпкү тегин жалгыз адам түзгөн болсо да, эл арасында оозеки жашап, ага улам кийинки муундуун өкүлдөрү кошумчаларын кошот, айрым жерлерин алып салат, кыскасы, автору белгисиз болот да, коллективдин чыгармасына айланат. 2. Варианттуулугу. Элдик оозеки чыгармаларда туруктуу текст жок болот да, бир эле чыгарма жаралуу мезгили, орду, аткаруучусу жагынан ар түрдүү болуп кала берет, натыйжада анын вариантары келип чыгат. 3. Салттуулугу. Мындай чыгармалардын текстинен тартып, сюжет, образ мотивдеринде окшоштуктар болот да, алар варианттардан варианттарга көчүп жүрө берет. 4. Оозеки болушу. 5. Көркөмдүк системасында туруктуу сөздөрдүн, фантастиканын, гиперболанын көп кездешиши. Фольклор таануу – фольклор жөнүндөгү илим. Кыр-

гыз фольклор илиминин тарыхы Ч. Валиханов, В. Радлов, Г. Алмашы сыйктуу илимпоздордун кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы жөнүндө айткан пикирлеринен башталат. Фольклордук чыгармаларды жазып алууда зор эмгек синирген адамдар бар, алар: К. Мифтаков, Ы. Абдыракманов, А. Затаевич, Х. Карасаев ж.б. Фольклор таануу илиминин өнүгүшүнө чоң салым кошкон окумуштуулар: К. Рахматуллин, М. Богданова, М. Ауэзов, В. Жирмунский, Б. Юнусалиев, С. Мусаев ж.б. М. Богданова кыргыз элинин лирикалык чыгармаларынын 60ка жакын түрүн аныктаган. «Манас» энциклопедиясы, «Эл адабияты» сериясы боюнча басып чыгарылып жаткан 40 томдук кыргыз фольклор жаатындагы зор жетишкендик болуп саналат.

### Суроолор

1. Фольклор деген эмне? Анын кандай ботончолуктору бар?
2. Кыргыз фольклор таануу илими кандайча онүккөн?

### «МАНАС» УЧИЛТИГИ

#### «МАНАС» ЭПОСУ ЖӨНҮНДӨ

«Калкым кыргыз, сен учун курман болуп кетейин»  
Манастын сөзү

«Манас» – озүбүзү дөлөвдүү далил кылган улуват. «Манас» аркылуу биз озүбүзү дөлөвдүү бекемдейбиз, ким экенибизди далилдейбиз жана келечекке көз таштайбыз. «Манас» бирөөлөр учун жон эле окуя, алыста жаткан жомок сыйктуу. Канча айтсан да, бул улуват санжыра бизге али космостук түшүнүк. Ал ар бир урпак учун руханий кубат»

Чынгыз Айтматов

«... жер үстүндө кыргыз барда, адамзат жашап турганда «Манастын» ыры да, сыры да бутпойт.»

Аскар Акаев

«... көр оокаттын артынан сая түшүп, акча, дүнүйө деп акактап турган учурда атуулдук деңгээли төмөн түшүп кеткен кыргыз баласын «Манастын» рухунун бийик деңгээлине сүйрөп чыгуу күн тартибинде турган номур биринчи маселелерден». Советбек Байгазиев

### 1. «МАНАС» – КЫРГЫЗ РУХУНУН ТУУ ЧОКУСУ

Ооба, «Манас» – кыргыз рухунун түү чокусу» (Ч. Айтматов). Бул пикир кыргыз элинин башка рухий байлыктарына салыштырмалуу айтылып, эпостун түү чокуда баарынан бийик турганын тастыктайт. Ошону менен биргэ «Манас» – миндеген жылдарга саймаланып калган кыргыз жаны. Аны адабий мурас деп атоо пастык кылат. Ал эпос деп атоого да сыйбайт, тек, адабий

мурас, эпос делип атыгышы анын көркөмдүк турпатына, түрүнө байланышкан. А эгер анын ички маани-жайынан миңдеген жаңын антара келсен, четинен эле түйүнчөк болуп түйүлгөн улуу сырды чубап кирсөн, анда «Манас»: Улуу Нарк, Улуу Педагогика, Улуу Эрдик, Улуу Сулуулук, Улуу Ыйман-ызаат, Улуу Сүйүү, Улуу Сөз, Улуу Тарых, Улуу Намыс! «Манас» – Улуу Жол, Улуу Мектеп, Улуу Ыр, Улуу Толгоо жана Улуу Санаа! Ал ушунун баарын өз ичине камтып турат. Ооба, «Манас» – кыргыз элин жок болуп кетүүдөн сактаган, бар болуп жашоого үйрөткөн, кыйынчылыктарды женип чыгууга такшалткан – Улуу Сабак. Мындай баа аша чапкандык, көтөрө чалгандык эмес. «Манас» – бул байыркыны, кечээгини, бүгүнкүнү жана эртенкини бириктире кармаган бүтүндүк. Ал мелтиреген мезгилдин жыл сүргүч касиетин күчсүздөндүрүп, Убакыт, Мейкиндин, Материя, Асман сыйактуу чалкып, башы кара, буту айры кишиден Тенир денгээлине чейин көтөрүлгөн, улам жашарып, түркүм-түс менен кулпуруп, тындаган жүрттүн таламына эш, максатына маш, керектөөсүнө бап, аракетине төп келген, ошентип, өз урпагын ээрчип, жакасына жармашып, этегине эрмешип кызмат кылган, ошол кызматынын акыбети кайтып, «кыргыз» деген элди сактап, кылымдын кыйырына, урпактын учун жеткирген улуу туунду. Мындай өйдө басса өбөк, ылдый түшсө жөлөк кылып алуучу рухий куралды, чыныгы күч-кубатты ойлоп табуунун, аны бардык учурда колдонуп, урунуп жүрүнүн өзү кандай жаратмандык! Дағы баса белгилөөчу нерсе – бул:

«Манас» кагазга, ташка, башка буюм-тайымга жазылган чыгармачыл туундулардын баарынан айырмаланат, анткени ал тике эле мәзге «жазылган». Акыл-астен акыл-эске көчүрүлүп турган. Бул – дүйнөнүн атактуу жети кереметинен кем калбаган кубулуш.

Тике эле айтуу керек, азыр «Манаска» Гомердин «Илиадасы» менен «Одиссеясына» (алар канчалык улуу болсо да, бүткүл дүйнө жүзүнө кенири тарапып, аны ар бир адам билсе да) салыштырып баа берүү эскирип калды жана өзүнөн жыйырма эсे кичинелик кылган чыгармага салыштырууга көнүмүш боюнча ентөлөп жабыша берүү «Манасты» бөксөртүп көрсөтөт. Кыргыз элинин таланттуу уулу, философия илиминин доктору Асанбек Табалдиев минтип жазган: «Эгер биз Саякбайдын талантын Гомер менен аныктасак, эмне үчүн Гомердин таланттын Саякбай менен аныктоого болбосун. Саякбай Гомерсиз эле пайда болду». Анысы кандай, «Манас» үчилтиги да «Одиссея» менен «Илиадасыз» эле пайда болгон жана алардан 20 эссе чөн залкар туунду. Демек, тара за таштын кайда ооп турганы бул жерде өзү эле көрүнүп турат. Экинчиден, эпостон энциклопедиялык мазмунду көрө билүү канчалык туура көрүнсө да, ал «Манастын» Улуу Сөз менен Улуу

Эргүүдөн уюп бүткөн көркөм жанын туюндурууда чабалдык кылат, анткени бул чыгарма жалан маанилер топтомунаң турган казына эмес. «Манас» энциклопедиясынын өзү да «Манас» боло албайт.

Ошентип, «кыргыз рухунун түү чокусу» болгон «Манас» – бул элибиздин жүзү, ажары, нечен жүздөгөн жылдарды кечип, эчен заманды аралай чаап, алардын саясында жашаган кыргыз калкынын ой-санаасын, тиричилик өзгөчөлүгүн, нечендеген өнөр асылдыктарын, кунарлуу улама-окуяны, наркты сицирип алыш, келечекти карай «кызыл бороон кыр менен, кыйкырык, чуу, сүр менен» куюндай жүрүп отурган, сел болуп аккан, бүркүт болуп шаншыган, каркыра сымал кыйкуулаган кыргыз жаны. Бул өлбөстүкке өткөн, «рухий дүйнө» делген, дайыма таасир этүүчү, керектелүүчү улуу чыгарма.

### Эсиңден чыгарба!

«Ким «Манастан» от тутандырып, бүт акыл-эсин нурдантып албаса, ал ата-бабанын миндеген жылдар бою кашыктап жыйнаган асыл казынасынан кур жалак калат. Бул рухий ырысқыдан, рухий азыктан, рухий кешиктен оозанбай калуу дегендик. Өз сезиминде «Манастан» ойгонушу – улутчулуктун жанданышы эмес, бул адам жанынын арууланышы. Мин жылдык рухий дүйнө менен жеке инсандин жанынын тогошуушу. Бул – нурдануу, жарыктануу. Жандын арууланышы – бул боюндағы күлчүлүк сезимди, манкуртчулукту (ман баштуулукту десе да болот) сыйып чыгаруу, кут сактап, улут безерликтен арылуу, өз канында түпкү тегиндин намысчыл, билгир, эр жүрек, досчул, шамалдай сызган эркин, бир сөздүү, ишкер, акыйкатчыл, нарктуу, намыс, ыйман-ызааттуу, жоомарт, ак конүл касиеттеринин ағып жүрүшүн сезүү жана ага сыймыктануу».

«Манас сабагы» китебинен

### 2. КЫРГЫЗ ЭЛИ ЖАНА «МАНАС»

Кыргыз элинин байыркылыгы бештен белгилүү. Кытай тарыхы жазып калтырган биздин заманга чейинки 201-жылдагы алгачкы даректен биздин замандын XXI кылымына чейин кыргыз эли башынан не деген мүшкүлдөрдү өткөрбөгөн, аны В.В. Радловун шакирти С.Н. Майнагашев тапкан ыр менен да туюнтууга болот: «Кырлардагы кайындардын бетинде тамга жокпу кыргыз балта чаппаган, өзөндөрдө, жылгаларда, сайларда кыргыз жокпу, кыргын болуп жатпаган?» («Кыргыздар», 2-китеп, Бишкек, 1991, 184-бет). Эгер бул ырда айтылгандарды тарыхий фактылар менен бекемдесек, ошол кытайлар жазып калтырган биринчи даректин өзүндө кыргыздарды гүнндардын басып алгандағы айтылат. Б.з.ч. 90-жылды кыргыздар кытай аскерин талкалоого катышат. Анан азаттык алат. Кайра б.з.ч. 49-жылы Чижичи кыргыздарды талкалайт, өлгөндөн калганын түш та-

рапка жер ооду кылып көчүрүп жиберет ж.б. Ошентип, 1916-жылдагы үркүнгө чейин кыргыз тарыхына саресеп салып көргөн кишиге баштан-аяк согуш, жортуулдар кездешет. Мунун баары кыргыздарды тебелеп өткөн. Ошондуктан жогорку тарыхый ырда айтылгандай, кыргыз жүрбөгөн өзөн жок жана кыргыз кырылып жатпаган жер да аз. Ошентсе да, кыргын-чапкынды башынан үзгүлтүксүз өткерсе да, кыргыз эл катары, ээлиги бар мамлекет катары да өзүн сактап кала алды, ал чжи, тухсы, гүнн, йагма, ыграк, чарук, чөмүл, кенжек, аргу, йемек, кай, басмыл, йабаку ж.б. элдер сыйктуу тарыхта изи өчүп кеткен жок. Мындай калаймандаган катаал согуштун жаргылчагына түшүп, бирок талкан болуп талкаланбай бүтүн чыккан, андан ары өнүм берген буудай даны сыйктуу кыргыздардын тукум курут болбой, өзүн-өзү сактап калышында, албетте, бир сыр бар. Тарыхта кыргыздар албеттүү, күчтүү, шамдагай, үйрөтүлгөн арстандарды ойнотуп көнүл көтөргөн калк экендиги айтылган. Ырас, жаратылыш берген москоол, бакыбат тулку-бой адамдардын эрдик көрсөтүшүнө, баатыр, балбан болушуна ёбелгө түзөөрү шексиз. Бирок кыргыздарда андан да башка урабас, сынбас, жоголбос отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, кылыч чапса кеспеген, найза сайса тешпеген рухий жарагы болгон. Ал кандай кырып-жайгуч чапкын болсо да, өзүн-өзү жоготпоо, наркты, тилди сактап калуу жөнүндө, өлгөндөн калганы кул-күн болуп жүрсө да, бар болуп жашоого умтулуу тууралуу, акырында женип чыгып, өзүнчө туунду тигип, урааныңды чакырып, күнкорсуз жашоону, боштондукту жар салган, «алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө сан колдой», «бир карасаң – бир киши, бир карасаң – мин киши» болуп туюлган руханий жөлөк, таяныч – «Манас». Ошондуктан эл «Манастан» Манасты жаратып алган.

#### Демек:

«...тарыхтын катаал да, татаал да оомалуу-текмелүү оош-кыыштарында күчтүү жоонун кыргын-чапкынынын натыйжасында  
– башын жоготуп азайса да,  
– мамлекеттүүлүгүнөн кол жууп калса да,  
– Мекенинен ажырап, куугун-сүргүндө жүрсө да,  
– кул-күнгө айландырылса да,

күм-жам болбой, өзүнүн жүзүн, турпатын, жана эң башкы, эң уюткулуу касиетин – тилин сактап калган элдин, ежөрлүк, көктүк жана эрдик менен ташты да как жарып, ага тамыр жайгандарча мисал көктөгөн, үзүлсөн уланган, бексерсөн толгон, чачылса жыйналган, тукумкурут болуп тыптыйыл кырылды дегенде да, дарак сыңары түбүнөн кайра чаялап өсүп отурган элдин таянган тоосу, куралы – улуу «Манас».

«Манас сабагы» китебинен

#### 3. «МАНАСТЫН» ЖЫЙНАЛУУ ЖАНА ИЗИЛДЕНҮҮ ТАРЫХЫ

Манас баатыр жөнүндөгү биринчи жазма маалымат Сейф аддин Аксыкент менен анын уулу Нооруз-Мухамедге таандык. Алар XVI кылымдын башталышында «Мажму ат-таварих» («Тарыхтар жыйнагы») деген китебин жазышкан. Анда Манас баатырдын калмак баскынчылары менен болгон согушу сүрөттөлөт. Ал эми казак окумуштуусу Чокан Валиханов кыргыз жерине үч жолу (1856, 1857, 1858) келген жана «Көкөтөйдүн ашы» бөлүмүн жазып алып, кыргызчасы Санкт-Петербургда, немисчеси 1886-жылы Лейпцигде жарык көргөн. В.В. Радлов жазып алган тексттин жалпы көлемү 12454 сап ыр. Венгр окумуштуусу Д. Алмаши буугу уруусунан чыккан манасчыдан чакан үзүндүнү (73 сап ыр) жазып алып, аны 1911-жылы жарыялаган. 1903-жылы Орус географиялык коому чүйлүк кыякчы жана манасчы Кенжекарадан «Семетейден» үзүндү жазып алып, аны 1914-жылы кара сез түрүнде орусча жарыялаган. Кенжекаранын уну фотожазууга түшүрүлгөн. 1925-жылы Москвадан «Семетейден бир бөлүм» деген китең чыккан. Бул Тыныбек манасчыныбы. Китепти басмага Ишеналы Арабай уулу даярдаган. Бул текст 1898-жылы жазылып алынган...

Совет доорунда «Манасты» алгачкы ирет жазып алууга киришкен адам – Каюм Мифтаков (1882–1949). Ал 1922-жылы манасчы Сагымбайдан «Манас» эпосун кагазга түшүрүнү баштап, ал бир нече барак жазган, бирок бул ишти ары Ыбырайым Абдыракманов (1888–1967) улантып, 1926-жылдын августуна чейин «Манастан» 180373 сап ыр жазып алган. Саякбай Карала уулунан 1930–1947-жылдардын аралыгында 500553 сап ырды К. Жумабаев, Ы. Абдыракманов, Ж. Рисов, К. Кыдырбаевалар жазып алышкан, анын ичинде: «Манас» – 84513, «Семетей» – 316157, «Сейтек» – 84697, «Кенен», «Алымсарык», «Кулансарык» – 15186 сап ыр. 1935-жылы Шапак Рысмендеевден 46671, 1944–1945-жылдарда Молдобасан Мусулманкул уулунан 57688, 1938–1940-жылдарда Багыш Сазан уулунан 41140 сап жазылган. 1937–1939-жылдарда Тоголок Молдо ез вариантын (48492 сап) жазып тапшырган, ал эми Ы. Абдыракмановдун вариантында окуялар кыска берилген (14380 сап). 1960–1970-жылдарда манасчы Мамбет Чокмор уулунан эпостун үч бөлүгү төн жазылып алынган. Булардан тышкary эпостун айрым бөлүмдөрү көптөгөн айттуучулардан ар кандай көлемдө кагаз бетине түшүрүлгөн.

«Манас» эпосуна биринчи жолу илимий пикир айткан адам Чокан Валиханов. Ал минтип жазған: «Манас» – бир мезгилге келтирилген жана бир кишинин – Манас баатырдын тегерегине топтолгон бардык кыргыз мифтеринин, жомокторунун, санжырларынын энциклопедиялык жыйнагы. Кыргыздардын жашоо-

шарты, үрп-адаты, кулк-мұнөзү, географиялық, диний, медициналық түшүнүктөрү, алардың эл аралық **PDF Compressor Free Version** эпопеяда орун алған ... «Манас» бирдиктүү мұнөздө болгондой көрүнгөн айрым көп окуялардан турат».

В. В. Радлов да өзү жыйнап, жарыялаган «Манас» жөнүндө бир катар илимий пикирлерди айткан: «Кыргыздар өздөрүнүн ырларында кандайдыр бир ажайып жана коркунучту жомоктон дүйнөнү кадырлабайт, тескерисинче, алар анда өз турмушун, сезимин, умтулуусун, коомдун айрым мүчөлөрүнө болгон идеалдарды ырдайт. Бул ырлардагы баатырлардын башынан ажайып, кәэде таң калгандай укмуштуу окуялар өткөнүнө карабастан, алардың баатырлары өтө зор сапаттарга ээ болуу менен бирге, ошол эле убакта аларга адамга тиешелүү начар жактар, кем-карчтары бар чыныгы адамдар?». Профессор П. Фалев «Кара кыргыздардын былинасы кандай курулат?» (1922) деген макаласында «Манас» эпосунун текстин Күлтегин эстелигидеги жазмалар менен салыштырып, андагы оқшоштуктарды аныктаган.

Мухтар Ауэзов (1897–1961) «Манас» эпосун изилдөөгө чон салым кошкон. Ал «Манас» – кыргыздын баатырдык эпосу» деген эмгегин жазып, анда эпостун айтуучулары, түрдүү варианты жөнүндөгү орчундуу маселелерди терен изилдеген.

Академик В. М. Жирмунский (1891–1978) «Манас» эпосун изилдөөгө киришүү» (1948) деген эмгегин жазган.

Кыскасы, «Манас» эпосун изилдөөгө арналган минден ашуун эмгек бар. Алардын арасында К. Рахматуллин, К. Тыныстанов, Б. Юнусалиев, Р. Кыдыраева, С. Мусаев, Р. Сарыбеков, М. Мамыров, Э. Абылдаев, О. Караев, К. Кырбашев, А. Жайнакова, С. Бегалиев ж.б. окумуштуулар «Манасты» изилдөөгө орчундуу салым кошушкан.

#### 4. МАНАСЧЫЛАР

Манасчы – бул «Манас» эпосун аткаруучу жана айтуучу адам. Ошону менен бирге «Семетейчи» деген да атоо колдонуллат. Манасчы жаны чыгарма жаратпайт, даяр сюжетти пайдаланып, салттык материалды бузбай, так сактайт. Бирок, ал аны өз табылгалары менен байытат жана өнүктүрөт. Демек, манасчы жараткан вариант салттык көрүнүштөр менен жеке табылганын ашташынан турат.

Манасчынын алгачкы шыгы түшүнде аян берүү, арбак даару менен ойгонот. Мындай кереметтүү түш көрүүгө тушугуу салты ойроттордо да бар. Түш көрүү аркылуу «Манас» айтып калуучулук манасчылардын баарынан кездешет. Бирок түш көрүү таалым алуу, устатты ээрчип жүрүп үйрөнүү сыйктуу касиеттерди жокко чыгарбайт. Демек, кайсы гана манасчы болбосун чон устattyн мектебинен өтөт.

Эл оозундагы уламыш боюнча «Манасты» биринчи айткан адам – кырк чоронун бири Ырчуул. Ал айкөлдүн көзү өткөндө, анын тириү кезинdegи өзү кошо жүрүп көргөн жортуулдарын, башынан өткөргөн окуяларын, эрдиктерин кошок кылыш кошкон. Ошол кошок ырларды кийин Токтогул ырчы (XIV кылымда жашаган Жаныбек хандын замандашы) бириктирип, бир бүтүн чыгармага айландырыптыр. Ал эми Мухтар Ауэзов «Жалан үйдүн порумун жарым күнү ырдаган» Жайсан ырчы «Манастын» алгачкы ырларын жараткандыгын божомол кылат.

Келдибек Карбоз уулу (1800–1880) – уулу манасчылардын бири. Сагымбай Келдибек жөнүндө: «Жалан эле Көзкамандар окуясын ырчы бир жума бою айткан» – деп эскерген. Ал эми Чонду акын менен беттешкенде, Арстанбек ырчынын минтип айткан жери бар: «Келдибек «Манас» айтканда, шамал уруп, бук болуп, боз үйлөргө жүк болуп, чагылган учуп чартылдап, кереге-уук карчылдап, үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап, эшиктери шалкылдап, ат дүбүртү угулуп, жүрт атасы Манастын, Алмамбет, Сыргак, Чубактын арбагы көзгө урунуп, кырк чоро кырдан суурулуп, кемпирлер турчу балпылдап, келиндер турчу калчылдап, желеде кулун чыныrbай, кымызга көнүл бурулбай, азынабай айгыры, төөлөр чөгүп жоодурап, койлор жуушап кепшебей» ... Эл арасында ар түрдүү оорулар көбөйгөндө, малды ылан кантаганда, Келдибекти ат чаптырып алдырып, «Манасты» күндөп-түндөп айттырышкан. Олбурлуу, толмоч, бакжагай, ак сакалы бар, көзү бакыракай, мурду кырдач, мұнөзү жайдары адам болгон. Бирок, тилемке каршы, бул уулу манасчыдан жазылып калган эч нерсе жок.

Балык Кумар уулу да (1799–1887) Келдибек менен мезгилдеш жашаган, сырткы кебете-кешшири, мүчөсү да келишкен, эки ийни кенен, башы чон, кулагы калкандай, көзү чагыр, кашы арпанын кылканындай тик, колдору шадылуу, көп күлбөгөн, унү жоон, сүрдүү киши болгон. 75 жашка келгенде да бетинде бырышы болбогон. Балык «Оторкан» жомогун «Манастын» биринчи белгүү катары айткан, мындай өзгөчөлүк башка манасчыларда жок. Балыктан Сагымбай, Шапак, Тыныбек ж.б. манасчылар таалым алган.

Тыныбек манасчы (1846–1902) – «Манас» айттуу өнөрүнүн эң көрүнүктүү өкүлү, эл арасында манасчылыгы менен зор кадыр-баркка ээ болгон манасчылардын бири. Ал чон манасчы Назар менен «Манас» айттышкан. Аны атактуу манап Чыныбай уюштурат. Экөөнө Манас баатырдын өлгөнүнөн күмбөз салынганына чейин айттуу тапшырылат. Назар бир жарым күн айтат. Күмбөздү Надыр деген устага салдырат. Тыныбек да бир жарым күн айттып, Күмбөздү Арстан деген эшнеге салдырат. Угуп отурган мыктылар: «Манастын күмбөзүн же олужа, же эшнен салбаса, мынча кылымдар бою турат беле? Тыныбектин айтканы туура» – деп

женишти Тыныбекке ыйгарышат. Тыныбектен Сарымал, Тоголок Молдо, Байбагыш, Донузбай, Молдобасан, Багыш Сазан уулу, Мамбет Чокмор уулу таалим алган. Ушул аты аталгандар менен бирге Тыныбек манасчылыктын өзүнчө мектебин негиздегенин «Манасты» изилдеген С. Мусаев аныктаган. Тыныбектин өзүнөн да бир нече айлап айтылган «Манас» жазылбай калган. Дагы, кудайга шүгүр, 1898-жылы Нарын участковоюнун буйругу боюнча «Семетейден» бир үзүм текст жазылып, ал 1925-жылы Москвадан 184 бет көлемүндө жарыяланган.

**Акылбек** (1840-жылы туулган, өлгөн жылы белгисиз) манасчынын өнөрүн даназалаган пикирлер арбын. Ал «Манасты» калмакча да айтчу экен. Арстанбек Буйлаш уулу Акылбек жөнүндө минтип ырдаган: «Чон манасчы Акылбек чогоол сөздү сүйбөгөн, чоюлган сындуу жан эле. Чон казатты айтканда ээ-жаа бербей жети күн элирчү жайы бар эле. Калп айтып ыйман жебейин, манасчынын нары эле». С. Карадаев Акылбектин 85–86 жашында да кебелбей «Манас» айтканына таң калган.

**Назар манасчы** (1828–1893) – Акылбек, Чоюке сыйактуу манасчылардын устatty. Тыныбек менен «Манас» айтышуу боюнча таймашка түшкөн. Андан эч нерсе жазылып калбаган. Бирок Саякбай Карада уулу 1961-жылы минтип айткан: «Валиханов «Көкөтөйдүн ашын» Ысык-Көлдөгү чон манасчы Назар Болотовдон Токсаба Олжобаевдин айлында жазып алган». Бул маалыматты калпыс деп айтууга болбайт. Назар арык тукумунан. Ал эми арык тукумунун башчысы Токсаба Олжобаев Валихановго «Манас» айттырып бериш үчүн тууганы Назарды чакырышы күмөн туудурбайт. Назар жарды турмушта жашап өткөн, ошондуктан: «Жээрде аттан башка малым жок, Манастан башка жаным жок», – дечү экен.

**Чоюке Өмүр** уулу (1863–1925) – чон манасчы С. Карадаевдин устatty. Анын «Манас», «Семетей», «Сейтекти» айтуу боюнча алдына киши салбаганын айтып, уккандар тамшанышкан. 1910-жылы Таласка барып, Манастын күмбөзүнө сыйынып кайткан. Каныкейдин Тайторуну чапканын өтө күчтүү айткан. Ал узун бойлуу, ак жүздүү, чокчо сакал киши болгон.

**Шапак Рысменде** уулу (1863–1956) «Манастын» уч бөлүгүн төң айткан. Анын манасчы болуп калышына 1876-жылы Кочкорго тууган издең көчүп келген Балык чон себепчи болгон. Шапак аны үч жыл ээрчили жүрүп таалим алган. Анын өмүрүндөгү эсте каларлык нерсе – ал «Манас» айта баштаганда, айкөл кырк чоросу менен манасчынын көз алдынан чубап өткөнү токтолбогон. Дагы бир жагдай – Шапак сеп издең үчүн бир жигит менен Аңжыянга жөнөйт. Жол ортолоп калгандар, алар бир өргөөгө туш келишет. Дабыш салса эч ким жок, кынылдаган гана үн чыгат. Суусагандыктан кымыз жута кетели деп экөө үйгө киришет.

Кирсе, бир жигит баканда танылуу. Байлатма жинди болуптур. Жанында колуктусу бар экен. Жолоочулар кымыз ичишет. Ошондо Шапакка бир ой түшөт: «Манас» айтып көрөйүн, балким, анын арбагы колдоп, эм болуп кеткиси бардыр». Күпүлдөтө «Манас» айта баштайт. ... Ана кыркар тизилген кырк чоро Манас менен үйгө келгендей болду, анан оорулуу жигитти камчы менен бирден чаап өтүп жатышат... Таң каларлык, ошол маалда байлатма болгон жигит шылкыя түшүп, башын жерге салат. «Кокуй, мууну көп кишилеп аран байлашкан, чече көрбөгүлө» – деп чырылдаган келинчегине карабай, Шапак жигиттин колубутун чечип, төшөккө жаткырат. Ангыча бул үйдү көчүрүп кетүү учун унаа менен туугандары келип: «Бу кандайча, биз аран байладык элек» деп келинден сурайт. Ал көргөнүн айтып берет. Шапактарды кой союп коноктошот. Эртеси алиги жинди болгон жигит: – «Суусап калыптырмын, суу бергилечи» – деп тилге кирет. Туугандары манасчыга эки ат берип сый кылат.

«Канча күнгө чейин айтасыз?» – деген суроого Шапак мындайча жооп берген экен: «Саяктын манаптары Көкүмбай менен Курман бир жылдары мени «Манас» айттырып угууга жайлоого алыш кетишти. Мен жайлоо бүтүп, эл кыштоосуна тараганга чейин «Манасты» айттым. Бул уч айдын жүзү. Ошол айтышта, өзүмдүн баамымда, «Манастын» үчтөн бириң айттым го».

**Жаныбай Кожек** уулу (1869–1942) семетейчи болгон. Багыш Сазан уулу (1878–1958) жакын тууганы Байбагыштан таалим алган. Багыш: «Манасты» айта берсе түгөнбөйт, бирок жаздырып жатканда, көп жерлери калып калат экен», – деп өкүнгөн. Жакшылык Сарык уулунан (1880–1933) да «Семетей» жазылып алынган. Замандаштары «тируү энциклопедия», «жандуу сөздүк» деп аташкан. Ыбырайым Абдыракманов (1888–1967) «Манастын» уч бөлүмүн камтыган чакан вариантын өз колу менен жазып тапшырган. Молдобасан Мусулманкул уулу (1883–1935) – «Манастын» уч бөлүгүн бүт айткан манасчы. «Манасы» жазылып алынган. Мамбет Чокмор уулу (1896–1973) да «Манасты» бүт айткан. Семетейчилер Акмат менен Дүнкана да «Семетейди», «Манасты» айтышкан. Тоголок Молдонун (1860–1942) өз колу менен жазып бергендери «Манас», «Семетей», «Сейтек» боюнча жүз мин саптын тегерегинде. Балыктын уулу Найманбай да (1853–1911) «Манас» айткан.

Жогорудагы учкай кепке алынган манасчылардан тышкары да кыргыз элинде манасчылар көп. Мисалы, Даирбек (Сузаракта өмүр өткөргөн) Баатырбек датканын «Манасын» түгөндүбү?», – деген суроосуна « – Ээ, датка, 40 күн, 40 түнү айтсан да түгөнбөйт», – деген экен. Бирок андан бир сап да жазылып калган эмес. Мындай таптакыр жазылып алынбаган манасчыларга Түлөберди, Курманалы ж.б. кирет. **Шаабай Азиз**

уулу (1927-жылы туулган) «Манас», «Семетей», «Сейтекке» көшүп Эр Сарык, Кулумсарыктар (Сейтектин баласы жана небеси) жөнүндө да айтат. Андан 12 мин сап көлөмүндө «Манас» жазылып алынган. 1000 метр магнитофондук тасмага Шаабайдын айтканы түшүрүлгөн. «Манасынан», «Семетейинен» аздыр көптүр жазылып алынгандарга төмөнкү манасчылар кирет: Жүгөрү Назар уулу, Дыйканбай Койчуке уулу, Бөрүбай Султан уулу, Алмабек Бойчуке уулу, Акун Таш уулу, Актан Тыныбек уулу, Абдылда Даёлёт уулу, Абдыкерим Беки уулу, Кенжекара, Матисак Акбай уулу, Семетейчи Сейдене, Мамбеталы Ашымбай уулу, Кыдышралы Кайназар уулу, Калбүбү Сүйүнбай кызы, Калбак Жумагул уулу, Каба Атабек уулу, Уркаш Мамбеталиев, Назаркул Сейдиракманов ж.б.

Кытай Эл Республикасында жашаган кыргыздар арасында да манасчылар аз эмес. 1960-жылдары алынган маалыматтар боюнча өткөн кылымдын акыры менен үстүбүздөгү кылымдын баш жагында бир топ залкар манасчылар жашап өткөн. Алардын жалпы саны жетимиштен ашкан. 1979-жылы бул аймакта отуздан аштуун манасчы жашаган.

Жусупакун (1870–1920) дастандын «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Кененим» деген бөлүктөрүн алты ай бою тыңбай айткан. 1916-жылы аны Сагымбай Орозбак уулу менен айтыштырышкан. Күнүнө бир бәэден союлган. Сагымбай баштаап, аягын Жусуп акун уланткан. Калыстар экөөнүн өнөрүн барабар деп баалашыптыр. Ыбырайым Саламбай (1887–1938) «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Кененим», «Асылбача-Бекбача», «Сомбилек», «Чигитей» деп «Манасты» сегиз бөлүккө бөлүп айткан. Садарбай (1897–1938) деген чөн манасчы Манастын беш урпагын айткан. Булардан башка белгилүү чөн манасчылардын катарына Кожомкелди, Эшмат, Мамбетжусуп, Бектемир, Төлөк, Жумабай, Осмон, Намаз, Мамут, Муса кирет. Жусуп Мамай – Кытайdagы манасчылардын эң атактуусу жана көп билгени. Анын айтканы негизги варианты деп эсептелинет.

## УЧ ЗАЛКАР САГЫМБАЙ

«Дилиң таза болбосо, Манас ата кечирбейт, анын кусуру урат»  
Сагымбайдын сөзү

Кыргыз элинин залкар манасчысы Сагымбай Орозбак уулу 1867-жылы Ысык-Көлдүн күнгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган. Атасынын өз аты Акише экен. Ал Жумгалдагы бир чоң ашта аттын байгесине сайылат. Ормон кандын аты чыгып, Акише анын колуна барган. Жылкы кайтарат. Ормон кан «Атың жаман экен, мындан ары сенин атын Орозбак болсун» – деп атын өзгөртүп койгон. Өнөрдүн аркасы менен Орозбак Ормон кандын сурнайчысы деген мартабага жеткен. Сагымбай 13–14 жашынан өмүрүнүн акырына чейин (ал 1930-жылы кайтыш болгон) «Манас» айткан. Ал бакжайган кара сакал, кызыл чийкил, көздөрү бақырайып жайнаган, орто бойлуу киши экен. Сагымбай өзү айткан «Манасты» кайра кара сөз менен айттырып укканды жакшы көргөн. Уккан кызыктуу болсо, «чын эле ошондой бекен» деп тан калып, «Кайран берендер» – деп көзүне жаш алган. Ал «Семетейди» өзүнчө шыктануу менен айткан. Сагымбайдын «Семетей» «Манасынан» да көркөм экенин жакшы билген Ыбырайым Абдыракман уулу: «Семетейдин Конурбайдан кун кууган урушун айтканда, жөн эле эсим оогон... Тамам жазылбай, өзү менен кошо кетти», – деп айттыптыр.

Түш. Сагымбай козу кайтарып журуп түш көрет. Бир ак сакал карыя: «Ач оозунду, балам, алтын шилекейимди чачыратайын, мындан жаман болбойсун» – дейт. Бала коркups оозун ачпайт. Карыя: «Манаас айткын келеби?» – дейт. Бала сүйүнүп кетип: «Ооба!» – дейт. Ошондо тиги киши Сагымбайдын оозуна шилекейге, кумга окшогон нерсени куюп жиберип, көздөн кайым болот. Экинчи жолку түшүндө Сагымбай катар-катар тигилген чөн боз үйлөрдү көрөт. Тегереги байланган чон-чөн зоот аттар. Бала четки боз үйгө кирсе, лөкүйгөн чөн кишилер отурушат. Үйдүн тиги бурчунда, бу бурчунда деле күпүлдөп «Манас» айтыш жаткан кишилер. Алардын ар бири ар башка окуяны айтыш жаткан болот.

- Сен эмне отурасын? – деп сурайт бирөө.
- Бу бала «Манас» айтат экен, – дейт экинчиси.



– И, айтын, – дешип баары баланы карап калышат.  
– «Манас» айтканды билбейт элем, – дейт Сагымбай  
– «Манас» айтпасан, чаап салам, – дейт бирөө айбалтасын жаркылдатып. Ошол Семетей деген баатыр экен.

– Кокуй, чаап таштайт, айтам де, – дейт экинчиси.

Айтам, – дейт корккон Сагымбай. Боз үйдөгү кишилердин баары дур этип аттанып кетишет. Ойгонсо баланын жүрөгү ла-кылдал калыштыр. Ошондон баштап «Манас» айта баштайт. Өзү да дайым колдоочум Семетей деп, аны айтууга айрыкча ыкылас койчу экен, көпчүлүк учурда «Мен семетейчимин» деп айтканы да ошондон болсо керек.

Устарттары. Сагымбай Келдибектен, Балыктан, Чонбаштан, Тыныбектен, Ақылбектен, Найманбайдан, Дыйканбайдан үлгү алган. «Манасты» толугу менен Тыныбектен угуптур. Айтуучулук чеберчилиги боюнча Балыкты башка манасчылардын баарынан жогору койгон.

Алишер. Бул адам – Сагымбайдын бир тууган агасы. Экөө бала күндө козу кайтарып жүрушөт. Жакын айылда той-топур, оюн-тамаша болуп жаткан го, Алишер козу четине Сагымбайды калтырып, өзү ошол жакка жетип барат. Барғысы келип, чыдамы кеткен Сагымбай да жөнөйт. Келсе, Алишер «Семетейди» күпүлдөтө айтып жаткан экен. Ошондо кимдир бирөө:

– Орзбактын мобул уулу да «Манас» айта кооп жүрөт, – деп калат. Көпчүлүк айтын деп жаалап кетет. Сагымбай ортого отуруп, Алишер токтогон жерден улап кетет. Эл сүрөгөн сайын кызып, чапкан аттай элирет. Аягында эл бата берет, сүйүнгөн Алишер иинисин колунан дегдендетип сүйрөп алып үйүнө келет, болгон ишти апасына айтып, аксарбашыл өткорушөт. Ошондон кийин «Иниме бердим» деп Алишер «Манас» айтканы койгон экен.

Шакирттери. Акмат Ырысменди уулу, Багыш Сазан уулу, Шапак Рысменде уулу, Тоголок Молдо, Жаныбай Кожек уулу ж.б.

Сагымбайдын бүлөсү. Улуу манасчынын «Манасын» улантып айткан уул, кыздары болгон. Сагымбайдын Токтобубу деген кызы 13 – 14 жашында «Манас» айткан, тынбай узакка айткан кезде талып жыгылчы. Түнкүсүн короо кайтарганда «Бекбекей», «Шырылдан» айтып баратып эле элирип, өзүн-өзү токтото албай, «Манаска» өтүп кетчү экен. Бирок «Аял киши да «Манас» айтчу беле, жаагын баскыла» деген өкүм сөз жүрөгүн тилген. «Манас» айткан күнү эле Токтобубуну күйөөсү теридей ийлеп сабап жатып калчу дейт. Акыры көкүрөгүнө сыйбай толкуп-тاشыган, өзүнөн-өзү төгүлүп турган «Манасты» айтпай кое албай, Токтобубу кайтыш болуп кетет. Муну уккан Сагымбай бир топ күн «Манас» айтпай үнкүйүп отуруп калган экен. Ал эми Сабира деген кызын (бул Алишердин кызы, атасы өлгөндө бешикте

лып, Сагымбайдын колунда чоңойгон) күйөөгө узатаар алдында мурунку кызынын кейиштүү тагдырынан жүрөгү үшүп калган Сагымбай «Манас» айтпай жүр» деген экен. Бирок «Манас» айтканы учун ал кызын да күйөөсү ургандыктан, ажырашып кетишкен дейт. Бирок Сабира «Манасты» токтотпогон. Казанга тамакты астырып кооп, малдаш токунуп алып, «Манас» айтып отурчу экен. Бирок таяктан жедеп коркups, жүрөгү түшүп калгандыктан эшикти илип койгон. Сагымбайдын баласы Аманкул да кичинесинен «Семетейди» ән сонун айткан. Ал 1939-жылы он төрт жашында Кыргыз искуствосунун Москвада өткөн декадасына катышып, костюм-шым, бир кол saat менен сыйланган. 1943-жылы армияга – Ыбраакы Чыгыш согуш округуна жөнөтүлгөн. Бир катында «Баягы ит оорум кармага «Манас» айта коем деп, солдаттардын уйкусун бузуп, бир апта «әс алууда» жатып чыктым» деген экен. Согуш аяктаган кезде, кызмат өтөгөн жерде курман болгон. Ошентип, анын «Манасы» да айтылбай калган.

Жоомарттык. Сагымбай жан-дилин таза кармаган, кишилик парасатын ыйык тутуп, адил жашаган. Өзү жөнүндө өмүрүндө мактанип сөз айтпаган. Оокаттын артынан да көмөлөнүп-жумаланып түшпөгөн, колдо барын элге таратып берип койгон. Демек, адамдык наркын жоготпогон, тапканын эл менен чогуу-чаран көргөн колу ачык, жоомарт киши экен.

«Манастын» жазылышы. Сагымбайдан «Манас» 1922 – 1926-жылдардын аралыгында жазылып алынган. Жазып алууну К. Мифтаков бир аз баштап, калганын жанда жок мээнеткеч адам Ыбырайым Абдыракманов бүтүргөн. Ал минтип эскерген: «1926-жылы август айында – 400 басма табакты толтуруп аяктап, Сагымбай эсинен танып, жарым жан болуп кала берген, мен кайта мугалимдигиме кириштим». Ағын судай аркырап, бир дем менен айтЫЛГАН «Манасты» токтоп-токтоп айтуу, улам кайра башынан түшүү, келе калган сөздү, куюлушуп нөшөр болгон ойду токтотуп, жазып жатканды күтүп отуруу айтуучуну мокоткон, саламаттыгына доо кетирген. Нечен эргүүлөр жанып кеткен. «Манасты» капортолоп жазып калган учур экен, Ыбырайым минтип сурайт:

– Саке, «Манастын» канчасын жаздык?

Анда Сагымбай чаранын белинен ылдый түшкөн этти жансап:

– Момундан бир чоң алчы, – дейт. Ыбырайым колуна эттен алат. Сагымбай чарадагы этти көрсөтүп:

– Жазылбаган «Манас» дагы ушунча бар, – дейт.

Ушунун өзүнөн эле жалаң «Манас» бөлүмүнүн канчасы жазылбай калганын баамдоого болот. Ал эми «Семетейчи», «Сейтекчи»... Алар жазылып алынганда, дагы бир укмуш кереметтер колубузда болмок. Шүгүрчүлүк. Жазылып алынган «Манастын» өзү эле аны айткан кишинин улуулугун, алптыгын, генийлигин тастыктап турат.

Өзгөчөлүктөрү. Сагымбайдын варианты эпостун мурдатан берки айтылып келе жаткан салттык белгилерин толуу салтай.

**PDF Compressor Free Version**

Ошондой эле өзгөчөлүктөрү да бар, алар төмөнкүлөр: 1. Кошой-дун Билерикти боштушу кенири айтылат, бул окуя башка вариантарда жолукпайт. 2. Манастын Кошойго жолугушу, Карабөркө үйлөнүшүү кенири баяндалат. 3. Алмамбет мусулман динине киргендиктен, эл-жерин таштап качат. 4. Жети кандын Манаска каршы аракети менен Чон казатка даярдык ишке ашат. 5. Чон казатта Манас Бээжинге кан болбайт. 6. Кичи казатта согуш кыргыз жеринде етөт. 7. Манас Мекеге барат ж.б.

### Сагымбай жөнүндөгү пикирлер

1. Эл оозунан: «Сагымбай манасчылардын Манасы эле». «Сагымбай «Манас» айтып кеткен жерден мал оорулары, адам оорулары жолуп, төрөбөгөн аял төрөчү экен». «Бир жылы Чүй өрөөнүндө «Манас» айтып журуп, 400 кер кашка жылкы айдал келиптири». «Сары-Үйдүн кум казактарынын ырчылары менен жолугушканда, тигилер биздин казак, кыргызда мындай олуя ырчы жок дешкен экен». «Сагымбайдын ар бир сөзү – бир аттык».

2. Токтогул: «Кыргыздан мындай манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен тандым».

3. Молдобасан: «Акындык жагынан ага тен келген күчтү көргөн эмесмин, биз анчейин анын баласы катарындаңыз».

4. Аликул Осмонов: «Сагымбай Орозбаковдуку болбосо, анда калгандары бизди «Манас» эпосунун күчүнө мынчалык таң калтыра албас эле. Сагымбайдын сездерү башкалардыкынан бөлүнүп турат. Сагымбайды окуп туруп, башкалардыкына келгенде, төрт катар үйдөн бир катар үйгө түшкөндөй ылдыйлай түшөсүн... Өзүбүздү көтербөй айтканда, ... Сагымбай Орозбаков да Пушкин, Толстой, Данте, Шекспир сыйктуу таң калтыруучу күч болуп сезилет... XX кылымда Сагымбайдын күчүнө тете акын туула элек десек жанылышпайбыз. Ал элдик адабияттын пири катарында сезилет...»

5. Асанбек Табалдиев: «Ал эми ырларынын көркөмдүгү, кооздугу... бизге белгилүү бир дагы манасчыны алдыга салбайт». «Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериндин тирөөсүнөн бүткөндөй, айын менен күнүндүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калын кара жер Манаска жерлигинен түткөндөй» – өндүү акылышы ала качып, жүрөгүндү титиреткен укмуш саптар көркөм фантазиясы оргуп, океандай толкуп жаткан таланттын гана оозунан чыгышы мүмкүн», «... анын талантын салыштыруучу адам тарыхта белгисиз».

6. Чынгыз Айтматов: «Сагымбай... өзүнчө бийиктелген ас-кар тоо». «Сагымбайдан жазылып калган тексттерди күнт кооп окуп чыккан ар бир адам Сагымбайдын сөз байлыгына, ақындык чеберчилигине, ташкындаган сүрөткөр күдүретине баш ийбей койбайт. Бул бир ааламда укмуш жарагалган уникалдуу талант. Балким, эч убакта кайталанбас руханий көрүнүштүр. «Манас, Манас» болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошуулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтурунун бүткүл чыгармачылык кубатын Сагымбай бир өзү дилине сыйғызып тургандай сезилет».

## САЯКБАЙ

PDF Compressor Free Version

«Сакендин өзүн карасаң  
Сакадай киши кичине.  
Айкол Манас бут баткан  
Алмадай баштын ичине»  
Байдылда Сарногой уулу

Улуу манасчы Саякбай Карада уулу 1894-жылы Ысык-Көлдүн Ак-Өлөнүн Семиз-Бел деген жеринде туулган. 1930-жылдан баштап Саякбай калайык-калкка манасчы катары таанылат. Ал салмактуу, салабаттуу, карапайым жана тартынчаак адам болгон. Момундук жагы да бар эле. «Мага бул киши кээде «Манастагы» асман атып толкуп жаткан океандай окуяларды батырган өзүнүн ички дүйнөсүн шар деп чыгып кетпесе экен деп күч менен бөгөп, оозуна сөз албай отурат го дегендай ой калтырар эле», – деп жазат окумуштуу Азиз Салиев.

Ал Саякбайды сырттандык, генийлик деңгээлге көтөрүлгөн деп да эсептейт. Мына ушул момураган киши жазуучу Мухтар Ауэзовго кошуулганда, сез сандыгы ачылып кетчү экен. Мукар: «Бу Сакенди көргөндө, кыйсык сез айткым келип тур», – деп баштаганда, эки алп тамашалашып бирин-бири «чукулап» киришкен. Саякбай сырттандар деп баалап, ашкере суктантан гана эки кишиси болгон, алар – Карамолдо менен Атай. «Асмандын ээси – бүркүт», – деп айткан Саякбай. Ал бүркүттүн баатырдыгы менен мырзалыгына бөтөнчө суктантан, күштар адам болгон. Ошол себептен бүркүт таптап, мүнүшкөрдүк кылган. Бир эсептен Саякбайдын өзу да «Манас» асманында шаншыган бүркүт кебетүү эле. Саякбай Карада уулу 1971-жылы Бишкек шаарында кайтыш болгон.

**Таасир.** Саякбайдын таланттынын эртөлөп ойгонушуна чон энеси Дашиб түрткү болгон. Ал Суранчы сыйктуу чон манасчылардан уккан «Манасын» небересинин кулагына куя берген. Саякбайга дагы бир сонун шыбага туш болгон. 1924-жылы эн күчтүү манасчы Чоюке Өмүр уулуна жолугуп, аны ээрчиш жүрүп «Манас» үйрөнгөн. Акылбектен да таалим-тарбия алган.

**Өңүндө көргөн түш.** Орто-Токойдо жарамазан айтып жүрүп, Саякбай жалгыз үйгө бет алат. Тар капчыгайдан өтүп келатканда, кулак жарган укмуштай жанырык чыгат. Саякбай коркконунан



атынын оозу кое берет. Капчыгайдан өтө бергенде, жол боюнда сонун өргөө туруп калган болот. Ашкере сулуу айым алдынан чыгып:

– Аттан түшүп, даам татып кет, – деп кайрылат. Аң-тан болгон Саякбай атын мамыга байлай кооп, сулуу ачкан эшиктен кирсе, үйдө эч ким жок, дасторкон жайнаган дүйүм тамак. «Уялба, жигит, табактагылардын ар биринен даам тат» дейт. Жыртык жаргак шымынан кысынып, эптең кымырынып-кымтынып, даамдардан ооз тиет да, туруп кетмекчи болот.

– Ай, ай жигит, неге шашасың, тамактан жеп кет, – дейт алиги айым. Саякбай болбой сыртка чыкса, дурбөгөн эле атчан жоокерлер. Чоң сакал карыя теминип-демитип кирип келет да, он колун асынган баштыгына салып, бир нерсе уучтап чыгып:

– Мына, жигит, момуну оозуна салып, чайнап жут, – дейт. Же таруу эмес, же кум эмес, бир нерсени уучтап алып оозуна салса, кычырап чайналбайт. Алиги карыя найзасы менен тап берип:

– Бирөөн калтырбай жут, – деп демитет. Аナン жоокерлерди көрсөтүп:

– Мына бул Аккуланы мингенди өзүн билесин. Наркысы – Алмамбет, тиги – Чубак, андан аркысы – Сыргак, – деп бирден тааныштырат.

– Мына бул, өз жолуна чыкканда, эки кой айдаган киши кезигет, ошол койлорду сатып алып, эл чакырып союп бер да, батасын ал, аナン мына бул көргөндөрүндүн баарын төкпөй-чачпай айтып жүр.

Ангыча алиги карыя ураан чакырып, жоокерлер жер дүнгүрөтүп жөнөп калат, чаң асманга көтөрүлөт. Чаң таркап кеткендөн кийин караса, баягы ак өргөө жок, Саякбай бир таштын түбүндө отурат. Кунаны башын жерге салып нары жакта. Аябай аң-тан болгон, бир чети катуу толкунданган Саякбай аттанып бара жатса, алдынан эки кой айдаган киши жолугат, ал жерден эки койду сатып алат да, үйгө келип, аларды союп, эл чакырып бата алат. Көргөндөрүн айтып берет. Ошондон кийин ал күн сайдын уктап жатып «Манас» айтып чыгат. Ошентип, Саякбай Каныкейдин өз колунан даам татып, Бакайдын бергенин жеп, айтканын уккан экен.

**Жазып алуу.** 1935-жылдан баштап Саякбайдын «Манасы» жазылат. Андан жазылып алынган «Манастын» көлөмү 500553 ыр жолунан турат, ал варианттардын ичинен эн көлөмдүүсү. Саякбай «Манас», «Семетей», «Сейтек» бөлүмдөрүн улантып, Сейтектин уулу Кененди, анын балдары Алымсарык менен Кулансарыктын окуяларын да жаздырган. 1952-жылы «Манас» толугу менен Саякбайдан экинчи жолу жазылып алынган. 1968-жылы Саякбайдан эпостун бардык бөлүмдөрү магнитофондук тасмага түшүрүлгөн.

**Таң каларлык касиет.** Саякбайдын төкмө ақындыгын андан он эки мин метр киноматериал жазып алган Мелис Убукеев даа-

на байкаган. Ар түркүн себептерге байланыштуу азыр эле тар-  
тып алган эпизодду кайра тартууга туура келгенде. Сакен мур-  
дагы айткан сөздөрүн эч качан так кайталабай, улам башкача-  
лап турчу экен. Ал эми манасчы кызып келгенде, камерадагы  
тасма бүтүп калып, дайыма эле техника анын артынан үлгүре  
албагандыгы бөтөнчө тан каларлык. Ошентип, манасчыны тех-  
ника батыра да, ээрчий да албай залкар таланттын жанында  
жөндөмсүздүгүн көрсөткөн.

#### Өзгөчөлүктөрү

а) «Манас» бөлүмү боюнча: 1. Манас кырк үйлүү кыргызды  
баштап Ала-Тоого көчүп келаткан кезде, артынан Эсенкан жи-  
берген куугун келип, кармаш болуп, Манас минип жүргөн атын-  
ан, кырк жолдошунан ажырап, өзү курчоодо калат. 2. Ошол  
учурда кытайларга колго түшүп кеткен Билерикти куткарып  
кеle жаткан Кошой уруштун үстүнөн чыгып, Манасты куттарат.  
3. Эгине Аккуланы алмашып алып келаткан Манаска Кыдыр жолу-  
гуп, ага асмандан түшкөн алты курчту белекке берет. 4. Бакайдан  
дайын угуп, Ажыбай менен Шуутунун жардамы менен Керке кан-  
дан Манас Аккелтени кайрып алат. 5. Чубактын таржымалы  
өзүнчө чон окуя болуп берилет: Чубак – Акбалтанын баласы,  
Мединада окуп жүрүп, түшүндө Манасты көрөт да, ага кошулуу-  
ну көксөйт, бир аксакал дубана Чубакка ат тартуу кылат, ал  
Анжыян, Кашкар сыйктуу шаарларды багындырат, бирок Бу-  
хардан Каныкей менен кармашат; женилерине көзү жетип, ка-  
чып отуруп ууда жүргөн Манаска жолугат; Манаска «Каныкей-  
ге үйлөн, Кумайыкты ошол багып берет» деп сунуш кылат.  
6. «Көзкамандар окуясы» менен «Көкөтейдүн ашы», «Семетей»  
белүмүндө сүрөттөлөт. 7. «Чон казат» окуясы 12 кандын Манас-  
ка каршы жээлигиши менен башталат. 8. Чубак менен Алмам-  
беттин чатагы Кыргылчалдын бузукулугунан келип чыгат. 9. Ал-  
мамбет окуясы Тал-Чокуда айттылат: анын атасы – Азиз кан,  
энеси – Соорондук кызы Алтынай; Алмамбетти кичинекейинде  
Кары кан күдүкка ыргыттырат, кереметтүү күчтүн жардамы ме-  
нен бала аман калат, Алмамбет Суук-Төрдөгү Айберген деген  
көлдөгү ажыдаардан ар түрдүү өнөр үйрөнет, андан ары Конур-  
бай менен болгон чатак ырбап отуруп, Алмамбеттин өз элинен  
качышы менен аяктайт. 10. Алмамбет Манаска кошуулганга че-  
йин, Мекеге барып келет. 11. Конурбай өзүнүн тыңчысы Шуйку-  
чунун жардамы менен Манасты жарадар кылат, дагы согуш күчөп,  
kyргыздар экинчи жолу женишке жетишет. 12. Көзгө атар мер-  
ген Кожожаш келип, Алмамбетти, Сыргакты, Чубакты, Көкчөнү,  
Музбурчакты, Бокмурунду жана Аккуланы атып өлтүрөт ж.б.

б) «Семетей» бөлүмү боюнча: 1. Бакай, Каныкейлерди Кумай-  
ык менен изин куудуруп табат. 2. Каныкей жалбарып сурansa,  
теректен сүт чыгат, кашкындар ошону ичип эс алышат. 3. Каны-

кей уктап калганда, Семетейди колдоочулары алып кетет, аны  
мүйүзү он эки айры ак бугу эмизип турган жеринен табат. 4. Са-  
рытаз Темиркандин иниси делет. 5. «Каныкейдин жомогу» де-  
ген баянда Сайкал менен Манас, Көзкамандар жана Чубактын  
Манаска таарынып кетип калышына байланыштуу окуялар ай-  
тылат. 6. Тайбуурулду Манаска Сайкал тартуулаган экен. 7. Жа-  
кып берген аякты Семетей улагага ыргытат, аны жыттаган ит  
мүрт өлөт, кайра аякты ала кооп, Жакыптын башына кийгизе  
кайсо, анын сакал-чачы шыркырап күйөт. 8. Таатасы Темиркан  
Семетейди Таласка зор урмат менен жөнөтөт, Толтойго кудала-  
шып койгондугуна карабастан, Шаатемирдин кызы Чачыкейди  
Семетейге алып берет. 9. Кырк чоро чыккынчылык кылганда, алар-  
га Ырамандын Ырчуул менен Шууту кошулбай коет ж.б.

в) «Сейтек» бөлүмү боюнча: 1. Күялы эл менен коштошуп,  
Семетейдин тиги дүйнөлүк жары болууга шерттешип, элине ат-  
танат. 2. Сейтек элге башчы болуп калат, ал перинин кызы Бер-  
метке үйлөнүп, андан Кенен деген уулдуу болот. 3. Кенен атала-  
рынын жолун жолдоп, жоо менен кармашат. 4. Кенендин уулда-  
ры Алымсарык менен Кулансарык жоодон тажап, эл барбас  
аралга барып жашап калышат.

#### Баа берүүлөр

1. Мухтар Ауэзов (*казактын улуу жазуучусу*): «Осы улы  
адам шалкыган дастандарды жараткан дэүүлерин соны гой. Евро-  
пальктардын сөзү менен айтканда, Сакен «Последний из Моги-  
кан». Булай алп дастаншы Сакенден кийин дүйнөгө келмейди.  
Осы улы дэү адамды казак калкы, биздин казак интеллигенция-  
сы жана жастары көрүп калсын деп алдырып келип отурабыз.  
Сакемди жаксылап көрип калындар. Кээир Сакем алдымызга  
шыгып, дастандын сезинен айттып береди. Осыны тындалп, Са-  
кемдин өнөрүн да, сөзүн да, өзүн да эсте тутуп калындар» (Бул  
сөз 1956-жылы кыргыз адабиятынын Алматыдагы күндөрүндө  
айтылган).

2. Мурад Бурбуну (*алжир жазуучусу*): «Силер жазуу адаби-  
ятыбыз болгон эмес, китеperiбиз болгон эмес дейсинер, мына-  
кай силердин улуттук китеппананар – ушул абышка».

3. Е. Лизунова (*адабиятчы*): «Күрпүлдөп, ашып-ташып, тоо  
суусундай алга умтуулган, миллион сап «Манас» эпосун жат бил-  
ген, белине ак күмүш чөгөрүлгөн жазы кемер кур курчанган,  
башына ак чокулуу Ала-Тоосу түспөлдөш кара кыюу ак калпак  
кийген, кыргыздын чыныгы улуу манасчысы С. Каракаев эпос-  
тун каармандарынын бири Семетей жөнүндөгү үзүндүнү кызуу  
аткарып жатты. Ал күчтүү, шанкылдаган үн менен ырдап,  
бүркүттүн шаншыганын да, тулпардын жүгүргөнүн да жансап  
туурай кетет, акын жана жоокердин артисттик колу тынимсыз  
кыймылда болуп, баатырлардын ач кыйкырыгы, кылыштардын

шанғыраганы, тулпарлардын дүбүртү аралаша угулган дүшман-  
га каршы чабуулдун, жан аябас беттешүүлөрдүн поэтикалык  
жандуу картинасын өзүн дел болуп тиктеген угуучулардын көз  
алдынан тартып өткөнсүйт. Ырчы токтолгондо, шаттыкка бат-  
кан элдин кыйкырык-сүрөөнүн залдын ичи жанырып чыкты.  
Өзү да жоо-жарагын шайланган байыркы баатырларга окшош  
С. Карадаевди япондор, арабдар, шведдер, американлыктар, не-  
мецтер, француздар, түрктөр, индиялыктар кубанычтуу күттүк-  
тап жатышты».

4. Кажым Жумалиев (казак окумуштуусу): «Саякбай –  
дүйнө жүзүндөгү бир гана адам. Эч жер, эч элде жарым миллион  
жолдон турган отуз томдук асыл казынаны жатка айтып бере  
турган экинчи Саякбай жок. Ал – феномен. Саякбай – кыргыз  
элинин таланттуулугунун айкын далили».

5. Азиз Салиев (кыргыз окумуштуусу): «Ал «Манас» айт-  
канда, ким да болсо – кары да, жаш да, кыргызча түшүнгөн да,  
түшүнбөгөн да, мекендешибиз да, алысқы өлкөнүн адамы да, ка-  
рапайым малчы да, дүйнөлүк маданияттын чокусуна көтөрүлгөн  
акылман да – баары оозун ачып отуруп калышар эле. Чарчы  
бою, чымыр денеси мин толгонуп, тоголок бети алоолонуп, көзү  
оттой жанып, Сакен күйүп-бышып «Манас» айтып жатканда, ал  
азыр эле кызыл кыргынды көрүп, же бирөөнүн жүрөк титирет-  
кен зар-мунуун угуп келгенсип жана ошолордун баарын шашы-  
лыш түрдө калын жүртка жеткирүү милдетин аткарып жаткан-  
сып көрүнчү. Ал обонду бир туруп өз турпатында кайталап, бир  
туруп, жорго сөзгө түшүп, бир туруп кубаныч интонациясы мен-  
ен, бир туруп какшык басымына салып, бир туруп тамаша сөзгө  
өткөнсүп, бир туруп кадимкидей эле онтоп, анан көз жашын  
төгүп шолоктоп ыйлап киргендө, ал манасчы эмес, артист эмес,  
сен менен сүйлөшүп жаткан жалын жүрөк пенде катары се-  
зилчү...»

6. Чынгыз Айтматов: «Симфониялык оркестр сыйктаңып, мин  
кубулуп, мин өзгөрүлүп, трагедиядан лирикага өтүп, санаттан  
драмага өтүп, бир заматтын ортосунда бирде ыйлап, бирде күлүп,  
бирде үшкүрүп, бирде кайраттанып, бирде кылкылдаган сан кол-  
дой дүбүрттөп, бирде тыптынч көлдөй тынып, бирде суу, бирде  
шамал болуп дайрадай ташып турган Саякбай Карадаев анын  
гана эмес, ал ошону менен артист да, композитор да».

## ЖУСУП МАМАЙ

Кытайdagы Кызыл-Суулук кыргыздардын чон манасчысы Жусуп Мамай 1918-жылы Ак-Чий аймагындагы Меркеч айылында туулган. Жети жашында кат тааныган. Агасы Балбай билимдүү адам экен, ал Чойбек, Ырысменде, Шапак, Найманбай, Балык, Тыныбек, Сагымбай, Жусупакундардын «Манасын» билген, айрымдарын кагазга түшүргөн. Балбай Ыбырайым деген манасчыдан жети жылда Кененим, Сейти, Асылбача, Бекбача, Сомбилик, Чигитей сыйктуу Манастын тукумунун сегиз муунун жазып алууга үлгүрүптүр. Балбайдын жазганын Ысакбек суратып жатат деп Үсөнакун деген киши алып кетип, ал кол жазмалар ошол бойdon дарексиз жоголгон. Балбай 46 жашында Кашкарга айдалып, түрмөдөн жок болгон. Жусуп Мамайдын манасчы болушуна бала кезинде Балбайдын колжазмаларын окугандыгы себеп болуптур. «Манасты» мурда да жазып алган, бирок ал жазма Кытайdagы «маданий төнкөрүштүн» учурунда өрттөнүп кеткен. Жусуп Мамай «Манасты» кайра-  
дан жазып чыккан. Ал «Манасты» айтат, бирок эл кыдырып айтпайт, өзүн жазма манасчымын деп эсептейт.

Жазганы. Жусуп Мамай кагазга «Манастын» 580 мин са-  
бын түшүргөн. Сейтиден калган жерин тектап кошсо, анын бил-  
гени 600 мин ыр сабына жетет.

Жусуп Мамайдын вариантында айрым өзгөчөлүктөр.

Бул манасчынын вариантында бизде айтылып жүргөн «Ма-  
нас» эпосунун салттык түрүктуу өзөк окуялары толугу менен  
сакталган. Бирок кээ бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө да сөз кылууга  
болот. Алар төмөнкүлөр: 1. Ороздунун он уулу калмак байлары-  
на таратылып берилет да, ар бири ошол байдын аты менен ата-  
лып калат. Жакыпты Ногойго, Акбалтаны Нойгутка, Жамгыр-  
чыны Эштек аттуу калмакка кармап бергендиктен, алар ошолор-  
дун ысымы менен ногой эли, нойгут эли деп атальшат. 2. Жакып  
Манас жөнүндө айткан баланы азоо байталга танып, токойго айдан  
жиберип жок кылат да, чыр чыгарбаш үчүн анын эннеси Магдым-  
ды аялдыкка алат. Ошол аялдан Серек, Сыргак деген эки уулдуу  
болот. 3. Манас атасына таарынып, Турпанга барып эгин эгет.  
Жыйган түшүмүн Чынгыз ханга тартуулап, андан кула тайды  
сурал калат. Ошол кула тай – кийинки Аккула. 4. Даакысы



түшпөгөн кула тайды көргөндө Чыйырдынын сол эмчеги сүткө толуп ийий баштайт. Аナン эмченин **PDF Compressor Free Version** көшүп, кула тайга берет. Ошол замат тай тулпар сынына толуп, Аккула болуп чыга келет. 5. Курал-жарак жасоо, «Манастын» мазмунуна өзүнчө чон окуя катары кирет: 1) Белекбай жанда жок чебер уста, 2) кенди иштетүүгө күчтү, каражатты, унааны Бакай, Кошой, Акбалталар табышат, 3) кенди иштетүүнүң жүрүшү толугу менен сүрөттөлөт, 4) аナン Манаска өз мезгилиниң бир да куралы тенденше албай турган куралдар жасалат, 5) куралдардын сыйраты аны жасаган Белекбай тарабынан айтылат, маселен, кылычтын курчтугун мындан бил, жоондугу төрт кулач чынарды чапканда, аны май кескендөй шылып түшөт, ары-бери имергенде, кызыл жалын чачырап турат, 6) аколпокту Каныкейдин энеси жасайт. 7) байкерчилик жай турмуш менен катар согуштар да кенен сүрөттөлөт. Алар «Манас менен Дөөдүр алтын кагылышы», «Жаш Манастын Көкөтөйдү сайышы», «Манастын качкан калмактарды кубалап Шоорукка барышы», «Шооруктун Манастан женилиши» сыйктуу окуяларда баяндалат ж.б.

Пикири. «Манас» эпосу тээ ата-бабадан, анын ақыл гөхарынан тама-тама молугуп, биздин доорго жеткөн. Мен мына ушул доорубузга жете келген «Манас» эпосунун бир күйөрманы катары аны көкөрөгүмө бекем түйүп, мындан кийинки урпактарга кагаз бетине түшүрүп калтырууга далбас уруп калган кишимин. «Манас» дүйнөлүк казынадагы гөөр. Ага эч ким чок таштай албайт. «Манас» эпосунун баркы-баасы дүйнөдө изилденген сайын өсө бермек. Кыргыз эли аны тарыхым, тилим, урп-адатым сакталып жаткан казына деп билет».

Манасчылык өнөр вариантуулук менен байланыштуу.

Оозеки чыгармачылыктын мыйзамченеми боюнча канча манасчы болсо, ошончо вариант болот. Себеби ар бир манасчы бирибинен өзөк окуяларды тарытып, же кенитип бериши, аны угуучулардын каалоосуна жараша кәэ бир жерлерин алып таштан, башка бир учурду жаныдан кошушу, чеберчилиги, ыр сантарын түзүшү, көз карашы боюнча айырмаланышат. Маселен, Сагымбай, Саякбай, Жусуп Мамай – үчөөнүн «Манасынан» эле варианттуулукка таандык айырмачылыктар кашкайып көрүнүп турат. Ошентип, кызыл-суулук жана оогандык кыргыздардын «Манасын» кошпогондо, жалан эле Кыргыз Республикасынын аймагында «Манастын» кагаз бетине түшүрүлгөн жетимишке жакын варианты бар.

## 5. «МАНАС» ЖАНА АЗЫРКЫ УЧУР

«Манас» эпосун изилдөөгө арналган жана анын элдүүлүгүн талкуулаган Бүткүлсоюздук илимий конференция 1952-жылы 6 – 10-июнда Фрунзе (азыркы Бишкек шаарында) өткөрүлгөн. Ал конференция «Манас» эпосунун негизи элдик экендиги жана анын курама вариантын даирдо керектиги жөнүндө чечим чыгарган. Бул жыйын ошол мезгилге чейинки «Манас» элдик эмес» деген сыйктуу айыптоолорго чекит кооп, манаастаануу илиминин өсүшүнө, эпосту окуп үйрөнүү, изилдөө, басып чыгаруу ишине айдын, чалкар жол чаап берген.

1988-жылы «Манас» эпосу боюнча союздук симпозиум (ата-йын жыйын), 1990-жылы «Манас» эпосун ар тараптан изилдөөгө арналган Бүткүл союздук симпозиум өткөрүлгөн. Анда «Манастын» изилдөөнүн жыйынтыктары, багыттары талкууланып, «Манас» эпосунун мин жылдыгын белгилөө сунушу айтылган.

1995-жылы «Манас» энциклопедиясынын эки томдугу чыккан. Ага 140 жылдан берки эпос боюнча жарык көргөн материалдар (манасчылар, жыйноочулар, изилдөөчүлөр, кормочулар жана эпоско байланыштуу чыгармалар, алардын авторлору, эпостун басылмалары, ж.б.) жөнүндө маалыматтар берилген. Энциклопедияга 2200 дөн ашык документ пайдаланылган. Бул – ар бир адам уруна алуучу эн сонун маалыматнаама.

Эгер «Манастын» басма бетинде жарыяланышын 1904-жылы Ч. Валиханов орус тилинде бастырып чыгарган «Көкөтөйдүн ашынан» баштасак, анда 1990-жылга чейин болжол менен «Манастын» 50–60тай китеби, мин жылдыктын ары-берисинде дагы ондогон китеп жарык көргөн. Алардын арасында Б. Юнусалиевдин жалпы редакторлугу астында жарыяланган курама вариантын 4 томдугу (1958, 1959, 1960-ж.), Ч. Айматовдун башкы редакторлугу астында Сагымбайдын «Манасынын» төрт томдугу (1972 – 1982-жж.), Саякбайдын «Манасынын» 5 томдугу (1984–91-жж.) бар. Андан тышкary «Манастын» орус-кыргыз тилинде Москвадан 3 тому, өзбек тилинде Ташкенттен 1–3-китеби, Сагымбай менен Саякбайдын «Манасынын» академиялык басылыштары чыгарылды.

Кыргыз Республикасынын Президенти Аскар Акаевдин Указы менен 1995-жылы 25–31-августта «Манас» эпосунун мин жылдык мааракеси белгиленди. Бириккен Улуттар Уюму менен ЮНЕСКО 1995-жылды «Манас» жылы деп атады. Бул эпостун достукка, эркиндикке, гуманизмге чакырган мазмунун эл аралык масштабда таанылыши эле. Экинчиден, бул кыргыз элинин дүйнөлүк маданиятка кошкон зор салымы да болчу. Мааракеден мурун-кийин, ар кандай чейрөдө, жагдайда сүйлөнгөн сөздөр, ой жүгүртүүлөр, изилдөөлөр, илимий тыянактар, бүткөрүлгөн иши-

тер калайык-калкка массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткирилип, бирдики – минге, миндигүй таңменге тараалы «Манасты» таануу, маанисин ачуу, анын кенчтерин келечекте пайдалануу багытында орошон иштер бүткөрүлдү. Алардын орчуундусу – Манастын жети осуяты.

Манастын жети осуятын Президент Аскар Акаев «мусулмандар өздөрүнүн беш парзын кандай ыйык тутса, биз дагы аларды (жети осуяты) ошондой бийик кармасак, анда келечегибиз кен болот», деген тилек менен сунуш кылган. Алар төмөнкүлөр:

1. Эл-журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир женден кол чыгарган ички биримдиги.
2. Улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык.
3. Улуттук ар-намыс жана атуулдук ариет.
4. Арыбас мәннет, алдынкы өнөр-билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтуулуу.
5. Гуманизм, айкөлдүк, кечиридүүлүк.
6. Табият менен таттуу мамиледе болуу.
7. Кыргыз мамлекетин чындоо жана аны көздүн карегиндей сактоо.

Бул жети осуятын айкөл Манас тарабынан ар бир атуулга – келечек ээлерине берилген тапшырма деп түшүнүү керек.

Ооба, «Манас» эпосунун темасы – «әлдин эркиндиги, көз каранды болбостугу үчүн күрөш, четтен басып келген душмандардан Ата Мекенди коргоо. Эпостогу негизги идея – патриотизм, чын дили менен элге кызмат кылуу» (С. Мусаев). Эгер эпостун тили менен айтсак: «калкым кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин»; үзүлгөндү улап, чачылганды жыйноо; «жоого намыс бергенче, найзалашып топ бузам, ажалым жетсе окко учам». Өз ара чынжырлаша байланышкан темалар чынжырлаша байланышкан идеялар менен биримдикте турат.

«Манас» эпосу искусствонун башка түрлөрүнө да түгөнбөс азық, көөнөрбөс көрөнгө болуп бергендиги менен да айырмаланат. 1939-жылы «Айчурөк», 1966-жылы «Манас» операсы, Ж. Садыковдун «Манастын уулу Семетей» (1983), «Сейтек», (1987), «Айкөл Манас» (1990) драмалары коюлган. А. Жакыпбековдун «Тенири Манас» (1995) романы жазылды. М. Бегалиев «Манас» симфониясын жазып, Б. Жумабаев «Тулпарлар» (1965), «Баатырлар жана айымдар» (1969) деген сүрөттөр түрмөгүн, Т.Т. Герцен Сагымбай Орозбак уулунун вариантына жүздөгөн сүрөттөрдү тарткан. М. Убукеев «Улуу манасчы» (1988) фильмин, «Манас» – кыргыз элинин улуу дастаны» деген эссе-фильмди, Б. Шамшиев «Манасчы» (1965) фильмин жараткан. Т. Садыков «Манас» архитектура-скульптуралык ансамблин (1981) Т. Сатылганов атындагы филармониянын алдына тургузган, анда Манастын, Каныкейдин, Бакайдын айкелдери, манасчылардан Найманбай,

Тыныбек, Сагымбай, Саякбайдын айкелдери бар. Демек, ар кандай өнөр ээлеринин таанымал таланттардан мектеп окуучула-рына чейин ага дайыма кайрыла берери бышык.

### Суроолор

1. Эмне үчүн «Манас» – кыргыз рухунун туу чокусу? 27–29-беттердин негизинде «туу чокуга» дагы эмнелерди кошумчалай аласын?
2. «Манас» кыргыз элинин басып откон жолу менен кандайча байланышкан?
3. «Манасты» жыйнаган жана изилдегендер кимдер?
4. Ч. Валиханов менен В. В. Радлов «Манас» жөнүндө кандай пикирлерди жазышкан?
5. Манасчы «Манасты» кантип айтат?
6. Сагымбайдын манасчылыгы жөнүндө кандай пикирлер бар?
7. Жусуп Мамай Саякбайдан кандай касиеттери менен айырмаланат?
8. Саякбайга Е. Лизунова, К. Жумалиев, А. Салиев, Ч. Айтматов кандай баа берген?
9. «Манастын» канча варианты бар?
10. «Манас» боюнча Бүткүлсоюздук конференция качан болгон жана анда кандай бүтүм чыгарылган?
11. «Манас» искусствоун башка түрлөрүндө чагылдырылганбы? «Манас» энциклопедиясы жөнүндө эмне билесин?
12. «Манас» эпосунун мин жылдыгы качан белгиленген?

### Тапшырмалар

1. Манасчылар жөнүндө сүйлөп бер.
2. Сагымбайдын омүрүн, «Манасындагы» озгочолукторун толук айтып бер.
3. Саякбай манасчыга байланыштуу маалыматтарды баянда.
4. Манастын жети осуятын сана.
5. «Манастагы» түш корүү, аян маселесине ишенесиңбى?
6. М. Ауэзов: «Булай алп дастаншы Сакенден кийин дүйнөгө келмейди», – дейт. Эмне үчүн?

## «МАНАС» ЭПОСУ

МАНАС БААТЫРДЫН ТОГОЛДОРУМ  
PDF Compressor Free Version

### 1. СҮЙҮНЧУ!

Аны таштап салынар,  
Байбичеси Чыйырды,  
Баянын угуп алынар.  
Киндигин кести баланын,  
Эмкисин байкап карагын...  
Бакырып жаткан баланы  
Бакдөөлөт жерден алганы.

Он бештеги баладай  
Көтөргөндө салмагы.  
Оозантмакка баланы  
Оозуна эмчек салганы.  
Өзөгүн үзө бир соруп,  
Өлө жаздал калганы...

Үч карын май алганы,  
Үч кайтара салганы.  
Үч карындын майларын  
Аш бышымда жалмады.  
Астына алып Чыйырды  
Он эмчегин салганы,  
Оболкусу сүт чыкты,  
Экинчиси суу чыкты,  
Үчүнчүсү кан чыкты,  
Чыдай албай, байбичеден  
жан чыкты!...

Эми, аны таштап салынар,  
Жакыптан кабар алынар,  
Байлаган аты кырк сегиз,  
Баары күлүк төптегиз.  
Айылдагы адамдар,  
Арбып-дарбып минишип,  
Алкаарып жолго киришип,  
Тоого чапты топтошуп.  
Адырга чыкты анталап,  
Бөксөгө чыкты бөлүнүп,  
Талаага чыкты дабырап.  
«Бай Жакып кайда кетти» – деп,

Баары журөт жабырап.  
Эркектен неме калбаптыр,  
Эки атты бирөө албаптыр,  
Кермеде жылкы калбаптыр,  
Басып келип Канымжан  
Башын үйгө салыптыр.  
Үтүрөйүп Акбалта  
Үйдө олтуруп калыптыр.  
«Абышкам, сен дүнүйөдөн  
тойдунбу?

Аттай жүрт алган олжодон,  
Бирдеме албай койдунбу?  
Сүйүнчүгө шайлаган,  
Кызыр чалган Жакыбын  
Кырк кара боз байлаган:  
Кырк жылкыдан бирди албай,  
Сенин кандай шорун кайнаган?  
Булут минип учса да,  
Буюрбаса калбайбы,  
Буюрган киши албайбы.  
Кур чапкан куру калбайбы,  
Куп жеткен олжо албайбы.  
Көкчолок минип чабарсын,  
Кокустан Жакып табарсын!  
Барбаймын деп айталбай,  
Акбалта жолго салыптыр,  
Куп жөнөтүп Канымжан  
Кубанып карап калыптыр.

Айылга жакын көмүскө  
Ат кулактуу шабырда,  
Кара суунун четинде,  
Көк өтөктүн бетинде,  
Кара жалдуу Кулабәэ,  
Бир аксур кулун туудуруп,  
Жаткан экен эр Жакып.  
Шыйрагын ондоп шыптырып,-  
Тумшугун сыйгиш, телчитип,  
Энесине ээрчитип...

Акбалта жетип чакырды,  
«Сүйүнчү!» – деп бакырды.  
Кубангандан эр Жакып,  
«Не дейсин?» – деп чакырды.  
Анда Акбалта муну айтат:  
«Айтканымды туюнчу,  
Арстаным Жакып, сүйүнчү!  
Карыганда байбиче,  
Кабылан тапты, сүйүнчү!  
Жобонордо байбиче,  
Жолборс тапты сүйүнчү!  
Жоголордо байбиче,  
Жолдош тапты, сүйүнчү!»  
Айгайды Жакып уккан сон,  
Акылынан таныптыр.  
Акбалта келип кашына  
Кыйкырса, Жакып кынк этпейт,  
Кыймылдатса, былк этпейт.  
Акбалта чоочуп калганы,  
Ак калпак колго алганы,  
Аккан сууга барганы.  
Талып калган Жакыптын  
Көөдөсүнө бүрккөнү,  
Көтөрүп башын эр Жакып,  
Суудан бою үркөнү.


Сурады Жакып Балтадан:  
«Акбалта чалым, неттин» – деп,  
Сен кай жактан жеттин? – деп  
Суу бүркүтүн менин өзүмө  
Эч-эттеке көрүнбөйт,  
Караган менен көзүмө.  
Кайдан келдин, Балта чал?  
Кебин болсо айта сал».

«Айтпадымбы сага, – деп,  
Эркек тууду катынын  
Не бересин мага? – деп.  
Байбичен тууду мыкты уул,  
Байкасан Жакып, сөзүн бул.  
Баркыраган табышы  
Тай чабым жерден угулду;  
Олтурат элем үйүмдө,  
Окшуп-окшуп жүрөгүм,  
Оозума келип тыгылды.

«Бар! Бар! Ыйлап түштү дейт,  
Орогондо чиренсе,  
Отуздагы кишиден  
Ошондо да күчтүү дейт.  
Бала да болсо мыкты дейт.  
Байбичеден боорун  
Балчыктай карман чыкты» дейт.  
  
«Сүйүнчү!» – дейсин жакшы кеп.  
Эй, ботом, өлөндүү жерге өрт  
кайгон  
Бир откүр бала десенчи.  
Оз журтума чуу салчу  
Жеткир бала десенчи.  
Кара сууга кан куйган  
Бир канкорду тууган белем, дейм.  
Калайыкка чаң салган  
Бир анткорду тууган белем, дейм.  
Кызыл-тазыл көрүнсө,  
Кыздарды ала качат де.  
Баралына келгенде,  
Менин малым суудай качат де.  
Баласы боорун алыппы?  
О, байбичем, аман калыппы?

Анда Акбалта кеп айтат,  
Ачууланып бек айтат:  
«Балам жок дейсин, майышып,  
Карам жок дейсин, кайышып,  
Баладан малды жуук көргөн  
Бакыл киши экенсин.  
Бекинем малга деп жүрүп,  
Бейыйман өлөр бекенсин.  
Же берериң болсо берсөнчи,  
Бере албасан сен, Жакып,  
Же бербеймин сага десенчи.  
Айтарың болсо айтсанчы;  
Айтар малың жок болсо,  
Мен азыр үйгө кайтсамчы».

Каарына Балта алганы,  
Ал сөзүнө Жакыбы  
Арсандал күлүп калганы.  
«Андай болсо Акбалта,  
Камбарбоздун үрүнөн



Т. Т. Герцен. Манастын төрөлүшү.

PDF Compressor Free Version

Каалап туруп тогузду ал,  
Төөдөн алгын төртөөнү;  
Төрт түлүк малдан төрт тогуз,  
Балтам, сага жетеби?  
Калганы болсо, Акбалтам,  
Катындардан калпып ал.  
Кыз балдардан кымтып ал.  
Келиндерден кетип ал,  
Сүйгөнүндөн сүйрөп ал,  
Каалаганың кармап ал,  
Жээк жергемен жетип ал.  
Жетер бекен айтканым,  
Сенин сүйүнчүнө, Балта чал?»

## 2. БАЛАНЫН ТУРПАТЫ

«Бешик боосу бек болсун,  
Кундагын боосу кут болсун!».  
Айтып Жакып бул сөздү  
Үйгө кирди бүгүлүп,  
Баласын алып болукшуп,  
Байбичеси толукшуп,  
Олтурган экен сүйүнүп.  
Байкайын деп баласын.  
Атасы көзүн салганы.

«Мандайы жазы, башы кууш.  
Бар боюнда турат тууш.  
Кочкор түмшук, кош кирпик,  
Көркү калча, көзү тик,  
Жалаяк ооз, жар кабак,  
Жаагы жазы, ээги узун,  
Эрди калың, көзү үнкүр, –  
Эр мүнөзү көрүнөт.  
Кең көкүрек, жайык төш,  
Аркасы кең, бели түз,  
Айбаты катуу, заары күч, –  
Пил мүчөсү көрүнөт.  
Жолборс моюн жоон билек,  
Бөрү кулак, жолборс төш, –  
Бөлөкчө түрү бар экен.  
Кеткендөн алар кегимди,  
Кек алганын көрөрмүн,  
Кетирбесе әбимди,

Откөндөн алар өчүмдү.  
Казынамды ачайын,  
Кара малды чачайын».

Көргөндүн көөнү бөлүндү,  
Арт жагында баланын  
Кара-кек жалы көрүндү.  
Кара чаар кабылан  
Капталында чамынды,  
Көсөө куйрук көк арстан  
Он жагынан камынды,  
Нур төгүлүп жолуна,  
Баланын «Манас» деп аты  
табылды.

Акыл жетпес ойлонуп,  
Туулган бала Манастын.  
Оң ийнинен бир жыттап,  
Күр-күр этип толгонуп,  
Берен менен арыстаны  
Кошо жатты комдонуп.

## 3. АКБАЛТАНЫН АКЫЛЫ

«Сары адымрак шыбыргак  
Белди табат экенбиз.  
Киндик кесип, кир жууган,  
Жерди табат экенбиз.  
Паана берип жараткан  
Элди табат экенбиз.  
Билсен кадыр түн келди,  
Ойлоп көрсөн сен, Жакып,  
Бизге бир жакшылык тиер  
күн келди.

Туулганда кара жер,  
Токтоно албай термелди,  
Аты Манас бул бала,  
Байкасан бизге шер келди.  
Кече чалышарга чама жок,  
Алышарга айла жок,  
Кара калмак, көп манжуу  
Төбөбүздөн басканды,  
Кече быт-чыт кыльш түш-түштанды,  
Баарыбызды чакканда,  
Кордукту койбой салганда,

Мал менен башка ээ кылбай,  
Такыр талап алганда,  
Кол-бутубуз байланып,  
Кордук көрдүк айдалып,  
Капаланып кайгырып,  
Өз туугандан айрылып,  
Белгилесек каран түн,  
Бендеде болгон эмес мындай  
кун!

Бирөөбүз түшүп эренге,  
Бирөөбүз түшүп кетиппиз,  
Чыкпай турган теренге.  
Кириптер болуп кордукка,  
Башыбызды тосконбуз.  
Ушул бир бала чонойсо,  
Сени беките турган бел борор.  
Керише келген душмандан  
Сенин кегинди алар эр борор.  
Жакып, сенин үзүлгөнүн уланат,  
Чачылганың жыйналат,  
Жакып, сенин көөндөндөн капан  
чачылат,  
Орттоңгөн жүрөк басылат,  
Аман уулун чонойсо,  
Сенин умачтай көзүн ачылат.  
Көрсөн бир иште бушман бар,  
Көз көргүс жерде душман бар.

Алыста жатат Эсенкан  
Уламадан кеп уктум,  
Бул кыргыздын журтунаң,  
Бала издетти деп уктум.  
«Кыргыздан Манас чыгат» – деп  
Канына айтып далайды,  
Билген экен ушуну.  
Казыналык аяры.  
Манасты издең Эсенкан  
Калайманды салды дейт.  
Тутанып өлгөн кызталак,  
Түш-түшкә кабар кылды дейт.  
Бейлеп, Жакып, кебимди ук,  
Бендеде барбы мындай кеп.  
Асты кыргыз баласы  
Айта көрбө «Манас», – деп.

Капанын баарын жоелу,  
Кайран айтып **PDF Compressor Free Version**  
Кыргыздын баары чогулуп,  
Кызыр чалган көк жалды,  
Азырынча «Чон жинди» атка  
коелу.

Жашы он экиге келгенде,  
Билбегенди билгизип,  
Минтип жолго салалы,  
Кайнаган калын душмандар,  
Кагышса, кекти алалы!  
Он терктө жашы келгенде,  
Кармашта жүрүп катыгат.  
Карап тургун ошондо,  
Кабылан Манас атыгат!  
Кана эми тайды сой, Жакып,  
Баламдын аты Манас деп,  
Жан адамга туйгүзбай,  
Жалпы журтка билгизбей,  
Өз ичинден кой, Жакып.  
Сан кара малды чач, Жакып,  
Элдин оозун бас, Жакып!  
Ошондо Жакып берендин,  
Картайганча бала жок,  
Балалуу болуп турганда,  
Той бербеске чара жок.  
Карман-карман кой союп,  
Санат жеткис мол союп,  
Кочкор союп, той кылып,  
Адам билбес ой кылып,  
Кара калмак, кытайдын  
Канчалары келиптири,  
Тыргооту тыйпил чогулуп,  
Тамашасын көрүптүр.  
Ала-Тоодой эт болуп,  
Ала-Көлдөй чык болуп.  
Бичик чийип, кат койду,  
Манастын атын бурмалап,  
«Чон Жинди» деп ат койду.  
Жакыптын тою тарады,  
Жалпыга кетти кабары...  
Баланын аты Чон Жинди,  
Ар жаккы атын ким билди?!

## Суроолор

- Чыйырды төрөгөн баланын кандай өзгөчөлүктөрү бар?
- Жакып сүйүнчүн ордуна: «Кара сууга кан куйган бир канкорду тууган белем, дейм. Баралына келгенде менин малымды суудай чачат де», – дейт. Жакыпка бала кымбатпсы? Же мал кымбатпсы? Мал багар баланын эмнеси жаман? Мал багып, чарбачыл болуунун өксүгү дөле жок да? Анда эл багар баланын зарылдыгы жок болуп жүрбосун?

3. Акбалтанын соңундо кыргыз элин душман быт-чыт кылып түш-түшка жер ооду кылып жибергени, чилче тараткан айтылат. Мындан – кыргыздардын башын бириктирибей, дүйнөнүн түш тарабына тентитүүден эмнени байкого болот? Бул бир элди башка калкка кошуп жиберип, башка калкка синирип жок кылуунун амалдуу жолубу? Кыргыздарды мындай чилче таратып жиберүү саясаты бар болгондугун тарыхый даректер да аныктайт. Ошондой чилче таратылгандарды кайра бириктируунун мааниси барбы?

- Эмне үчүн Манас Чон Жинди деп аталды?

## Тапшырмалар

1. Көркүү окуу: 1) Баланын турпаты, 2) Акбалтанын ақылы (көлөмү өзүндүн каалооно жараша).

2. «Сүйүнчү!» деген теманы Акбалтанын Жакыпка барганынан баштап пьесага окошоштурup окуу. Катышуучулар: Акбалта, Жакып (создорун өзүн қыскарт).

Үлгү. Акбалта. Сүйүнчү!

Жакып. Не дейсин?

Акбалта. Айтканымды туюнчу ... (калганы да үшүндай).

## Сөз берметтери

1) карыганда байбиче кабылан тапты, сүйүнчү; жогонордо байбиче жолборс тапты, сүйүнчү; 2) олондүү жерге орт койгон откүр бала десенчи; 3) баладан малды жуук коргон бакыл киши экенсөн; 4) маңдайы жазы, башы кууш, кочкор түмшүк, кош кирпик, жалаяк ооз, жар кабак, кен кокурок, жайык тош; 5) орттоңгөн жүрөк басылат, умачтай көзүң ачылат; 6) үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат.

## БААТЫРДЫН БАЛА ЧАГЫ

Ат коюлуп, той тараң,  
Жер-жерине кеткени.  
Арадан жети жыл өтүп,  
Сегизге Манас жеткени.  
Эркелетип энеси,  
Аркалап жүрдү атасы.  
– Андасам балан ақыл аз,  
Жөнүн таппайт, дөөлөт мас,  
Тил азар деймин, тилге кас.  
Мал азабын балага,

Бир тарттырып көрөлү,  
Жайлододуғо койчуга,  
Алты ай малай берели.  
Катыктырып көрөлү.  
Сөз айтууга жатыксын,  
Сөөгү бышып катыксын,-  
Бул ақылды бай Жакып  
Байбичеге айтып салганы.  
Макул экен бул сөз деп,  
Байбиче кабыл алганы.

Ошентип, Жакып Чон Жиндини өз койчусу Ошпурга малайлыкка берет: «Кээде ач болсун, кээде ток, кеби тийсе, ур да,

сок», – дейт. Ошондон сон Чон Жинди Кадөөбай уулу Чегебай экөө козу кайтарып калат.

PDF Compressor Free Version

Күндөрдүн бир күнүндө козуларга тийип, бир козуну көтөрө качкан бөрүнү кубалай отуруп, Чон Жинди кырк адамга, кырк чилтенге жолугат. Алар «Бөрү болгон биз, башына мушкүл иш түшсө, бизди эсине алсан, дароо жардам беребиз», – дейт да, көздөн кайым болот. Чон Жинди тентектигин козу кайтарып жүргөндө койбайт. Талаага кой союп тойлойт. Кырк баланы топтолп, ордо атат, ар түркүн оюндарды ойнот. Бир күнү калмактын жылкы башчысы Канжаркол деген келип, төрт баланы өлтүрүп, бышып жаткан этти шиш менен сайлып алыш, жеп отурат. Аны көрүп калган Манас Канжарколду өлтүрүп салат. Ушул өндүү окуялардан кийин Ошпур арызданып Жакыпка жөнөйт. Андан сон жер коруган калмактар менен жанжал чыгат. Чабыш чыгат. Саякбай манасчынын вариантында да Ошпурдун чакырыгы боюнча барган Жакып Манастан: «Койду мынчалык неге көп кырдын», – десе, анда Чон Жинди: «Ээсиз малды көп жыйып, эмне кыласыз», – дейт. Ангыча от май (жайыт акысы) доолаган Кочку 700 кол менен келип калат да: «Дегениме көн, бурут! Чон Жинди баланды колума сал, болбосо кырка тилем бээнди, чыгара муштайм мээнди», – дейт. Манас менен Кочку сайышка жекеме-жеке чыгат. Кочку үзөнгүдөн бут тайып, ээрден көчүк кылтайып, аттан қулайт. Жакып баласына «Кочкуну союп таштадын, калың каздын орумду, кайнатмак болдун шорумду, ордолуу журтка катылып, чечтирмек болдун тонумду», – деп кейисе, Акбалта: «Аман болсо бул бала, очкөн отун күйгүзөт, өлгөн жанын тиргизет. Бул Манас добул келсе, жел тийгис булун, токой, чер болот, доочу келсе, мал бергис кара көк жал эр болот. Эми малдын баарын чачалык, медер кылып Манасты, кыргызды көздөй качалык. Бул Алтайда турганда, не муратка жетелик», – деп кубанат. Калмактын колунан бир гана адамдын мурдун, кулагын тумар кылып тагынган Тагылык деген жоокери качып кутулуп кетет.

#### Тапшырмалар

1. Суроолордун тегерегинде ой жүгүрт: Жакып Чон Жиндини эмне үчүн Ошпурга малайлыкка берди? Билесинер, Жакып, чон бай, сан мин жылкысы, төөсү бар, алтыны алты там толтура. Анан жалгыз баласын малайлыкка бергенин карасан. Битирдин битири, сарандын сараны ушундай иш кылат да. Же башкачабы?

2. Чон Жинди малайлыкта жүрүп, кандай иш бүткөрдү?

3. Кочкунун женилиши Жакыпты кейитсе, Акбалтаны сүйүнтөт. Эмне үчүн?

#### Сөз бермети

Бул Манас добул келсе, жел тийгис булук, токой, чер болот, доочу келсе, мал бергис кара көк жал эр болот.

#### АЛГАЧКЫ ЭРДИКТЕР

Качып барган Тагылыктын «Манастын түрүн карасан, кынсыз кылыш байланган, кайра жаачу булуттай каар жүзүнө айланган, мунун жүрөгүнөн чан чыгат, добушунан жан чыгат» деген сөзүн уккандан кийин Эсенкан мурда «Манасты таап келдим» деген аярларынын кыркын кырып салат. «12 жашар Манасты байлан кел», – деп жер майышкан кол менен Жолойду, Дөңгөнү жөнөтөт.

#### 1. Кырк таман ордо

Ошол кезде Манастын  
Айманбозу шайлалуу,  
Кермеде толгон тулпар байланту.  
Кырк таман чийип ордону  
Атып жаткан кези экен,  
Тамашага баатырын  
Батып жаткан кези экен.  
Ичинде Манас жолборсу,  
Жанындагы кырк бала –  
Жаш баатырдын жолдошу.  
Чийип койгон чийинди  
Кара баспай, ак басып,  
Кыйшыгы жок так басып,  
Кадамакты кадашып,  
Оюн салып жатканда,  
Тоорумак тооруп атканда,  
Ичке түштү жаш Манас,  
Чүкө чертер чон оюн,  
Ишке түштү жаш Манас.

Кызыкка кыйын батканда,  
Чүкө чертип жатканда  
Эсен кандын кырк нары  
Жүктөлгөн алтын дилде бар,  
Кырк нарынын астында,  
Кыйла баалуу кызыл нар,  
Арт жакта эки жүздөй балбаны,  
Кызматкерди шаштырды,  
Атып жаткан ордонун,  
Ортосун жара бастырды.

Ачууланып эр Манас,  
Бир чүкөнү черткени,  
Чыркырап чүкө кеткени.

Чүкө ыргыды чыркырап,  
Эсенкандын эки нар  
Чүкө тийген жилиги  
Талкан болду биркырап.  
Кызыл нар кыйрап жыгылды,  
Балбандары күүлөндү,  
Ал балбандын ичинен  
Дөөдүр алпы сүйлөндү.  
Манасты көздөй чон Дөөдүр  
Балтасын ала жүгүрдү,  
Аны көргөн кырк бала  
Өлдүк деп жандан түнүлдү.  
Манасты карман алувуга  
Эки жүз балбан жабылды,  
Балакет минтип табылды.  
Балбандарды көргөндө,  
Кыраан Манас арыстан  
Кызыкты мындай салганы,  
Чоюн чокмор ойнотуп,  
Он экисин жалмады.  
Жанындагы кырк бала  
Баягыдан жанданып.  
Кажылдашкан калмакка,  
Кошо кирди кол салып,  
Каарды Манас баштады,  
Алтымышын тырайтып,  
Кырка кырып таштады.  
Жетимиш жерден жара жеп,  
Дөөдүр качып кутулду.

Муну мындай таштайлы,  
Атакеси Жакыптан,  
Эми сөздү баштайлы.  
«Опсуз тентек чырагым,

Жеттин менин түбүмө!  
Улукка тийип уйпадын,  
Уулум, Манас, онбай кал!»  
Ошондо Акбалта келди  
куүлөнүп,  
Ойрон болгон Жакыбына  
сүйлөнүп:

«Өлсө болбойт түк арман,  
Өлө берсин көп балбан.  
Капаланба, сен Жакып,  
Кармалашып көрөбүз,  
Каза жетсе, өлөбүз,  
Эрте өлгөндүн бирибиз,  
Ит урушун салабыз.  
Берен Манас баланы  
Белге таңуу кылалы.  
Былкылдак куурай бышкыча,  
Мыйзамдын гүлү учкучча,  
Мыктап алты ай урушуп,  
Жыйигандын баарын чачалы,  
Жылыштап жүрүп олтурup,  
Бул Алтайдан качалы.  
Кылдыратпай уук чечип,  
Шылдыратпай суу кечип,  
Узун жол басып өтөлү».

## 2. Жолойдун согушканы

Аны мындай таштайлы,  
Дөөдүр алп барган калың кол,  
Ошондон кабар баштайлы,  
Жеткен экен чон Дөөдүр,  
Түркүгү алтын чатырга.  
Кирген экен жүгүнүп:  
«Кызыталак буруттун  
Ок өтпөгөн тоңу бар,  
Ок жетпеген аты бар.  
Каарды катуу баштады,  
Эки жүздүн баш-башын  
Йышкындай үзүп таштады.  
Орой чоку баш ооруйт,  
Өлчөлүү жердин баары ооруйт.  
Чампа чарчап ал кетти,  
Бүткөн бойдун баарынан  
Диркиреп кара кан кетти».

Дөөдүр **PDFCompressor Free Version**  
Дөңгө чыгып күүлөнүп,  
Жолой чыкты сүйлөнүп:  
«Кызыталак буруттан,  
Бурут деген журуттан,  
Он экиде бала экен,  
Манасын байлап алалык.  
Колго тийсе атасы,  
Курмандыкка чалалык.  
Кадырлуусун кырабыз,  
Кара элечек кылабыз!»

Деп ошентип эр Жолой,  
Калын колду шаштырып,  
Алдындағы Ачбуудан  
Ойку-кайкы бастырып,  
Чыныроо тартып жез найдан,  
Чымчык учпас кең сайдан,  
Кол кошууну козголуп,  
Казган колун ор келди,  
Эсенкандын шаарынан  
Каптаган калың кол келди.  
Сакал, чачы бириндеп,  
Ошондо Жакып дирилдеп,  
Эми бөөдө өлүмгө калбай дейт,  
Балам, мындай кылсак кантет  
дейт:

«Айтканына көнөлү,  
Ыгына дың дебестен кирели.  
Алтайдан күткөн сан кара  
Баарын тартуу кылып берели  
Курган жан аман калалык,  
Сулуу кыздан бир тогуз  
Тандап тартуу кылалык!»  
Жакып мындай дегенде,  
Безге сайган эмедей  
Ыргып кетти эр Манас,  
«Кокуй, ата, не дейсин,  
Жоого намыс бергиче,  
Ажалым жетсе өлөйүн,  
Малым менен жанымды  
Олжого кантип берейин!  
Өлбөй тириү жүргөндө,

Не мураска жетейин.  
Калкым кыргыз, сен үчүн  
Курман болуп кетейин.  
Зордукчу кара кытайга  
Согушту мыктап салайын.  
Телпейген кара калмактан  
Быйыл тендигим тартып  
аламын!

Кокуй, ата кейибе,  
Найзалашып той бузам,  
Тагдыр жетсе окко учам!»  
Деп ошентип зор Манас,  
Жоо жарагын шайланды,  
Кыргын кылчу нар кескен  
Кылышын ичен байланы.  
Ошол кезде кылкылдан,  
Кытай капитан калганы...  
Бир караса, мин киши,  
Бир караса, баатырын,-  
Эсеп жеткис сан киши  
Араласа, арстан-шер  
Ат-атынан күбүлүп,  
Чыйрагыраак балбаны  
Чын жанынан түнүлүп,  
Манаска чыдан туралбай  
Манжуу качып шокшоктоп,  
Ар жагынан эки дөө  
Кайра тосуп токмоクトоп,  
Балбан Дөңгө, эр Жолой,  
Мындай кепти салды эми:  
«Кызыталак буруттан  
Кырылышып кайтабыз.  
Сырттап-сырттап чыгалы,  
Зыркыратып кубалап,  
Кызыталак бурутту  
Ороп кармап алалы!»  
Колдун артын эр Жолой,  
Айдал алган чагы экен,  
Койбоочудай кармашып,  
Кайнап алган чагы экен.  
Кол алдында чон Дөңгө,  
Кежиге чачы үксөйүп,  
Каары келип, какайып  
Мурунунан чыккан буу  
Кол ыштыктай буркурап,

Артынан кытайдын колу  
чуркурап,  
Көрчү болсон эр Дөңгө  
Кылкүрөн менен чамынып,  
Манаска найза сауюга  
Жаткан экен камынып.  
Кыраан Манас жаш бала  
Айта-буйта дегиче,  
Ачып көздү жумгучча,  
Шердин шер экени билинип,  
Айманбоз жетти жүгүрүп,  
Жетик бала баатырын  
Жебеден мурун жеткени.  
Жеткен жерден Дөңгөнүн,  
Кендир курдун бети деп,  
Өпкөнүн бер жак чети деп,  
Жан жеринин тушу деп,  
Өлөр жери ушу деп,  
Кан ичсе тойгус сыр найза  
Катуу муштап өткөнү.  
Карап турган адамдын,  
Бүткөн бою дүркүрөп,  
Кылкүрөндүн үстүнөн,  
Кулап кетти күркүрөп.  
Дөңгө аттан түшкөндө,  
Балааны башка салганы,  
Баатырын башын кесип алганы.  
Ичке жолун төтөлөп,  
Кылкүрөндү Манас шер,  
Олжо кылышып жетелеп,  
Кылкүрөн коштоп чыккыча,  
Кудай бетин көргөзбө,  
Камышты көр, селди көр,  
Каптап келген элди көр.  
Каардуу Жолой бакырып,  
Какандап ураан чакырып,  
Каарды катуу салды эми,  
Жайнап келген көп балбан,  
Манасты тегеректеп калды эми.  
«Өлбөй тириү жүргөндө,  
Не муратка жетелик?  
Мандайга бүткөн бала үчүн,  
Курган жан курман болуп  
кетелик.  
Ажал жетсе, өлдүк», - деп,

Капталынан Акбалта  
Качырып найза сунганы,  
Ортосунда эр Жакып,  
Ойрон Манас уулу үчүн,  
Кыргындашып турганы.  
Калмак качып, биринде,  
Жайнап калган кези экен,  
Баякы Манас көк жалын  
Айдап калган кези экен,  
Каарды Манас баштады,  
Жолоюнан бөлөгүн  
Жолго кырып таштады.

Эми Жолой алкынып,  
Төбө чачы сүксөйүп,  
Жеп ийчүдөй үксөйүп,  
Качырган каман төштөнүп,  
Алуучу аюу көздөнүп,  
Көрсө көнүл бөлүнүп,  
Мурунунун таноосу  
Сенирдүү тоонун баткалдай,  
Бир бетине Жолойдун  
Он эки шибээ, кырк манжуу  
Ордо атышып жаткандай.  
Бир көзүнө карасан,  
Бакалуу көл-буткулдай,  
Кашы өрттөнгөн токойдой,  
Калбайынкы эрини  
Жылкычы кийген чокойдой.  
Кол токмоктой кара чач  
Аркасында селкилдеп,  
Мунун темингиси телпилдеп,  
Көк ала майдан таш кашат  
Мандайга чыга калды эми.  
Кыраан Манас жаш бала,  
Бет алыш чукул барды эми.  
Манас жакын калганды,  
Тике мандай барганды.  
Анда Жолой муну айтат:  
«Атынын оозун бура тур,  
Манас, Манас дегенде  
Барбая түшөт экенсин,  
Сууга салган чаначтай,  
Дардая түшөт экенсин.  
Кезегинди бер, Манас!

Жеке сайыш кылалык».  
Каалага **PDF Compressor Free Version**  
Кезегин Манас бергени:  
«Аябай, найза сай, Жолой,  
Аяп калсан эгерде,  
Так эненди алыш кал, Жолой!»  
Кызыр чалган кабылан  
Кылт этпей карап турду эми.  
Ачбууданчан Жолой кан  
Жетик эрдин бири экен,  
Көрүп сыйндейт Манасты,  
Өзү сыйнчы шум экен.  
«Капырай, адамдан бөлөк  
сүрү бар,  
Арстандай түрү бар,  
Кара чаар кабылан,  
Капталында чамынат,  
мин киши  
Туш жагынан жабылат.  
Билеги жоон, таш жүрөк,  
Пил мүчөлүү бадирек.  
Үйдөй кара бөркү бар,  
Өчөшкөндүн баарысын  
Жеке кырчу эрки бар».  
Мына ошондо эр Жолой,  
Манасты көрүп күйүндү.  
Өз жанынан түнүлдү.  
Төбө чачы үрпөйүп,  
Кайран Жолой балбаны,  
Манаска найза сунганы,  
Кезегин берип эр Манас,  
Былкылдабай турганы.  
Мыктап Жолой сайганды,  
Манас кыйшак этип койбоду.  
Эр Жолойдун Ачбуудан  
Тизеси жерге орноду.  
Кытайлардын кан Жолой,  
Акыл ийлеп, ой ойлоп,  
Кылайган арга калбады.  
Калталандап шум Жолой  
Качар жагын камдады.  
«Кайрылса Манас жеди,—деп,  
Сайса бурут он кылбайт.  
Эргиши келгенде  
Егерни мени соо кылбайт».

Айманбоз санга бир салып,  
Найзасын ондоп колго алыш,  
Ач арстан төштөнүп,  
Алгыр бүркүт көздөнүп,  
Атылып Манас жетти эми.  
Калмак ээрдин кашы деп,  
Как жүрөктүн башы деп,  
Найза салып өттү эми.  
Кытайлардын чон Жолой  
Ээрден көчүк кылтайып,  
Үзөнгүдөн бут тайып,  
Эки өнүрү далбактан,  
Эки көзү алактап,  
Куюшканын кармады:  
Көзү кетти тунарып,  
Өнү кетти кубарып,  
Ырп этерге алы калбады.  
Кайрылып Манас келгиче,  
Алтымыш жайсан, кырк дөөсү  
Коргон болуп Жолойго  
Тегеректеп жетти эми,  
Жөлөп, таяп Жолойду,  
Ондоп жүрүп кетти эми.

### 3. Жолойдун качышы

Эми Жолой кеп айтат,  
Берендер уккун деп айтат:  
«Ачбууданды мингени  
Айкырып жоого тийгени,  
Өзүм Жолой болгону,  
Ушул болду жазғаным,  
Бул буруттун колунан  
Өлүп кала жаздадым.  
Эрбендерген эки кол  
Өөдө болбой, шал болду.  
Челектей болгон кайран баш  
Жарылып, кара кан болду.  
Омурткамдын кошмосу,  
Бул бурут найза сайганды,  
Бөлөк-бөлөк бөлүндү.  
Өлбөй-житпей бул жерден  
Өз дүйнөнү чачалы,  
Эсенкан көздөй качалы.  
Кызыталак бул бурут,  
Чалышсак чама түк калбайт,

Чарпышсак моюн түк бербейт.  
Чарпыша кетсек кокустан,  
Кокуйду башка салбасын,  
Койбой карман албасын.  
Койдой башты кеспесин,  
Курсакты бөөдө жарбасын!»  
Деп ушинтип эр Жолой,  
Боконо сөөгү болкулдан,  
Боор, ичеги солкулдан,  
Акыл ийлеп, ой ойлоп,  
Жолой жолго кирди эми.

Түгөнгөн тоонун урчуктан,  
Дүмүрэйгөн түмшуктан,  
Качып калган Жолойду,  
Кабылан Манас көрдү эми.  
Азыр сага жетем деп,  
Албай кантип кетем деп,  
Айманбоз оозун буруптур,  
Качып берген Жолойго,  
Кабыланың найза сунуптур..  
Баарынан тулпар Айманбоз  
Башын жерге салыптыр,  
Арбытып арыш алыштыр,  
Эти кызып, ээлигип,  
Эн эле катуу жээлигип,  
Камыштай кулак жапырып,  
Куюндай жерди сапырып,  
Тынбай чуркап калыптыр.  
Айры белес тайпандан  
Айкөл Манас кабылан  
Алты айланта кууду эми.  
Жети кайкан дөбөгө  
Жеткилен Манас баатырын,  
Жети айланта кууду эми.  
Томуктай жерде тоосу жок,  
Чым этим жерде суусу жок,  
Чымчып жәэр чебү жок,  
Ошол чөлдү этектеп,  
Ашып Жолой баратат,  
Аманат жандан түнүлүп,  
Качып Жолой баратат.  
Аркасына караса,  
Астындағы Айманбоз  
Көрүнгөндөн көрүнүп,

Көрүнбесө, союлгур,  
Көк түтүн болуп бөлүнүп,  
Булуттай учуп закымдан,  
Калган экен, кызталак,  
Ачбууданга жакындал.

Жакындал Манас барганды,  
Былкылдактын Сары-Жаз,  
Ичи токай чирик аралаш,  
Айласын таппай шашты эми,  
Өзү жайчы кан Жолой,  
Токойго кирип барганы,  
Күн жаадырчу жай ташты,

Бөксөнүн баары мөндүрлөп, жаканын баары жамғырлап,  
жердин үстү бузулуп, кыян жүрөт кылкылдан. Ошондо асман-  
дын бети тутулат, сай-сайлар селге бузулат, чон Жолой качып  
кутулат.

### Тапшырмалар

1. Талда. Кырк таман ордо – бул улуттук оюндуң бир түрү:  
– Бирок чон Даодур менен болгон окуяда ордо ордону эмес, мамлекетті туңдуруп калған сыйкантайбайбы?  
– Ордонун ортосун жара бастыруу мамлекетті төбелеп киришүү күйүр  
түрдө түшүндүрүп жатпасын? Же кандай?  
– Балким, мында күйүр маани деле жоктур?  
– Анда эки нардын чүкө тийген жилиги эмнеликтен талкан болуп быр-  
кырап кетет, кызык?

2. Ойлон. Кәэде багынып берүү да аман калуунун эң жакшы жолу  
окшоит. Жакып Жолойдун жер майыштырган калың аскерин коргондо, корк-  
онунан өзү диралип, сакал-чачы бириндеп: «Айтканына конолу, сан кара-  
малды, сулуу кыздан тогузду тартуу кылып, жанды аман сактап кала-  
лы», – дейт:

– Эмне үчүн Манас атасынын тилин алган жок?  
– Же атасын тилин албай коюу ыймандуулукка жатабы?  
– Манас: «Найзалашып топ бузам, ажалым жетсе окко учам, бирок  
намысты бербейм», – дейт. Бул эмне деген көктүк? Ошончо көп күчтү ақылы  
менен таанып турган сон, атасы Жакыптын айтканына макул болуу керек  
эле да. Буга эмне демекчисин?  
– «Калкын кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин», – Манастын бул  
сөзүндо кандай маани бар? Анын бул сөзү, сага жагабы?

### 3. Байкоо жүргүз.

1) Жоого каршы бет алып, кыргыз калкынын намысы үчүн найзалашып  
топ бузуп, ажалы жетсе окко уча турган көктүк менен жөнөгөн Манастын  
сага эмнеси кымбат? Өз жанын ойлобой, элдин камы үчүн кара башын  
кени, керт баштын кызыкчылыгы да бар да.

2) «Калкын кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин» деген Манастын  
сөзү жана ошого ылайык кылган анын аракети эмне себептен мин жылдан

Көтөрүп сууга салганы.  
Астынан булут табылды,  
Жер жүзүнө көгрөп,  
Жөө туман түшүп жабылды.  
Түш-түшүнан зыркырап,  
Муздак шамал урду эле,  
Тоо башына дүмпүйүп,  
Кара булут турду эле,  
Булут учуп бурулуп,  
Асмандан алты сай мөндүр  
куюлуп,  
Тоо-тоонун башы жабылды,  
Чункурдан туман табылды...

унутулбайт? Кайра өнүктүрүлүп, улам кулачы үзарып отуруп, ушул тапта  
эпостун варианты жетимишке жакындалан.

3) «Калкын кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин» деген бул жөн эле  
сөз эмес, эпостун көздөгөн максаты, келечек ээсине берер тарбия-таалими,  
түптон учка айттар ою, кайра учтан түпкө кеткен байланыштыруучу озок да.  
Демек, эпостун идеясы ушунда болушу мүмкүнбү?

4) Баса, «Калкын кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин» деген Манас  
урааны менен азыркы кезде эгемендүү Республиканын армиясында кызмат  
отөөдөн качкан айрым жаштарды карат корсоң? Намыс, ар деген кайда?

5) Күнди ырым-жырым менен жаадырууга болобу? Эгер болсо, ошон-  
дой көзү ачык адамдардын жардамы менен күнди керек учурунда Жолойчо  
жай таш менен жаадырып алууга не жетсин. Же жай таш учкул кылдын  
жемишиби? Анда кәэде эл түлөө өткөргөндөн кийин, жамғырдын жаашы кәндай?  
Эмне, адам менен Тенирдин (же космостун) ортосунда тике байланыш барбы?

### Сөз берметтери

1. Былкылдак куурай бышкыча, мыйзамдын гүлү түшкүч.
2. Ok отпөгөн тону бар, ok жетпеген аты бар.

### АЛТАЙДАН АЛА-ТООГО КӨЧҮҮ

Алтайдан Ала-Тоого келүү – бул Ата Жүрттү душмандан бо-  
шоттуу дегендик. Манас кан шайланат. Кошойго барып кол берет  
жана анын жардамын алат. Манастын колу Музбурчак, Буудай-  
ык өндүү нечен баатырлар, Бакай сыйктуу акылмандар, билгир-  
лер менен толукталат. Андан ары Кайып данды женет. Ка-  
рабөрк – жуткан ашы тамагынан көрүнгөн чүрөктөй сулуу кыз,  
ашол эле убакта көзгө атар мерген. Атасы Кайып дан женилип  
калгандан кийин да, бул кыз качкан элдин артын кайтарып,  
жол тосуп согушат. Анын огуунан Бакай жарадар болот. Манас  
өзү келип, бу баатыр кызды ат-маты менен көмөлөтө сайып, колго  
түшүрөт. Кошой менен Бакай ал кызды Манастина алып бермекчи  
болот. Бирок кыз: «Атамды өлтүрүпсүн, колго түшкөн адамды  
өлтүрүү баатырлардын салтына жатпайт», – деп моюн толгойт.  
Ангыча Чалыбай колго түшкөндөрдүн бири да өлтүрүлбөгөнүн,  
Кайып дан аман-эсен багылып жатканын айтса, кыз ошондо гана  
ийигет, атынан түшүп, Манастана кечирим сурайт. Кайып данды  
үй-бүлөсү менен көрүштүрөт, ошондон сон Манас Карабөрккө  
үйлөнөт. Эки эл жарашат. Чон той берилет Карабөрккө арнал-  
ган боз үйдүн жасалгасын Жайсан ырчы ошондо жарым күн ыр-  
дайт ... Карабөрк кайнагасы болуп калган Бакайды атып жарадар  
кылганын эстеп, уялып, дайыма качып турат. Элде: Келин-  
дин кайнагадан ыйбаа кылыш качып турушу ошол «Карабөрктөн  
калган салт» деген түшүнүк сакталып калган.

Ала-Тоого көчүү, демек, Ата Мекенди душмандан бошоттуу  
жер ооду болуп кеткен кыргыздардын баарынын тилеги болгон.

Кызгалдак чөбү кылкылдаган, кымыздык менен ышкыны  
кошо бышып былкылдаган Алтайда өткөн жыйын туулган жер-

ди душмандан бошотуу жөнүндө болот. Ийри отуруп, туз кенешип, бир чечимге келишет. Эч ким каршы болбит.

PDF Compressor Free Version

Ошентип, кол мекенди, Ала-Тоону бошотууга аттанат. Биринчи Текес кандын сыйкырдуу аскери Бакайдын ақылы боюнча өрт коюлуп жок кылынат. Текес өзүн өзү өлтүрөт. Эли багынып берет. Манас «Калмактардын жырык ийнесин да албагыла», – деп тентектерди тыят. Анан өзүнөргө аранардан кан шайлап алгыла дейт. Сексендеги Караба кан болууга ниеттенсе, кызы Сайкал «Текестин тонун тоноп алганың жакшы эмес, өкүмдөн жутады белен», – деп тыйып коет. Акыры Текестин иниси Тийиши кан көтөрүшөт. Ал той баштайт. Бардык таң-тамаша болот. Бир оокумда сайышка он жети жашар Сайкал чыгат. Ага каршы беттеп эч ким чыкпайт. Айбатына даай алышпайт. Ошондо сайышка Манас чыгат. Кыз Сайкал «кыргыздын кыйынын таптаза тыңдым кылайын» деп ойлойт. Манас болсо «Сайкал татынакай кыз экен, катуу сайсам бекерге өлүп кетер», – деп аярлай, найзаны коомай саят. Ошол маалда Сайкал катуу күч менен найзаны жүрөккө туштап урат. Баатыр аттан түшүп кала жаздайт. Найзанын учу тайып барып он колтугун жарат. Кыз Манасты далыдан алып, аттан оодарып салмакчы болот. Ошо кезде Чубак: «Бул эниш эмес, сайыш», – деп Манасты жөлөйт. Кыздын аты жалт берип, артка үрккөнде, баатыр колдон бошонуп кетет. Ызаланган Манас кызды кайра катуу качырып саят, күчтүү соккудан Сайкалдын эси ооп, аттын соорусуна кетет. Анан эптеп онолуп алып, эл арасына кире качат да, кайра сайышка чыкпай коет. Манаска атын тартуулап кутулат. (Саякбайдын вариантында Сайкал Манаска Тайбуурулду белекке берет.) Ал эми Орго кан да Манастан женилет. Бул согуштагы эсте каларлык нерсе – Оргонун аялы Санамкүлдүн келиши. Ал эки баласын, казак Ыраман аттуу вазирди ырчы баласы Каратай менен ээрчите келип, Манастан тынчтык сурайт. Баатыр анын өтүнүчүн орундатат. Жанына Каратайды алып калат да, калганын кетирип жиберет. Ошол Каратай кийин Ырамандын Ырчуулу деп атыгып кеткен. Андан сон Акунбешимди, Панусту женип, Манас Ташкенге Көкөтөйдү кан көтөрөт. Ушундай бир нече согуштардан кийин Манас кыргыздарды өз ата-бабасы өскөн жерге көчүрүп келет. Андан сон Алооке алы жетпесин билип, Манаска согушсуз багынат. Ата Журтуна көчүп келген кыргыздар жеримди тарытып жиберди, чаап алам деп Шорук кан желпинет. Ал Карагетин аркылуу ашып келип, Алайды басып кирет. Өзү келип, катылган жоо жөнүндө кабарды Манаска Акбалта жиберет (бул ақылман карыя Алтайдан келгенден кийин Нойгут элине кетет). Согушта Шорук же-нилип, уч жүз мин жоокеринин көбү кырылат. Айласы түгенүп, өз кызы Акылайды баш кылып, 31 сулуу кыз, кырк бир кызыл нар тартуу менен эки колун бооруна алып, бото курун мойнуна



Т. Т. Герцен. Манас.

салып, көз жашын көл кылып, кечирим сурап Манаска келет. Айкөл кечирет. Кыздарды ортого коюп, PDF Compressor Free Version тандагыла дейт. Ақылай Манасты, калганы бирден чорону тандайт. Кырк күн той болот. Ошентип, Шоорук Манасты күйөө бала кылып, тагын сактап калат. Ал эми Шоорук менен согушуп журғөн кезде, Алооке өзүнө тийиштүү калмак, кытайларын ээрчитип, түн ката Анжыяндан Кытайга качып кетет. Жолдон 60 уулдун кенжеси Конурбай алдынан чыгып, кыргыздар менен кырылышам дейт, Алооке «деминди бас, Манас кийин Бээжинге да барат, күчүндү ошондо көрөбүз» деп уулун тыыйп коет.

### АЛМАМБЕТТИН БАЯНЫ

1. **Алмамбеттин терөлүшү.** Алмамбет төрөлгөндө Бээжинге жетимиш күнү күн жаап, жер титиреп кетет. Алты жашка келгенде ажыдаардан окуйт. Ажыдаардын сүрунөн алты мин баладан алты бала тириүү калат да, калганы жүрөгү чыгып өлөт. Кийинки жылы жети мин баладан жети, андан кийинки жылдары сегиз минден сегиз, тогуз минден тогуз, он минден он бала аман калат, калганы бүт кырылат. Ошол тириүү калгандардын бири – Алмамбет. Ажыдаардан нечен көптөгөн өнөрдү, анын ичинде күн жаадырган жайчылыкты да үйрөнгөн. (Шыппайдар Алмамбеттен үч айча артык окуган экен.)

2. **Чатак.** Аナン атасы Азиз кан (атасы Соорондук, энеси Экзер деп да айтылат) баланы такка олтургузат. Алмамбет кара кылды как жарган калыстык менен сурак жүргүзөт. Күндөрдүн биринде Азиз кан бир кездеги Алоокенин Конурбайы тартып алган Кан-Жайлакты кайтарып алууга Алмамбетти жумшайт. Баатырдын башына баләэни үйгөн чыр-чатактын баары ушул жайлоодон башталат. Жер бермек түгүл Конурбай кайра: «Өтүндү жарып, көзүндү оюп, канына тоюп, өлгүндү Эсенканга жүктөтүп барайын», – деп чамынат. Сайыша кетишет. Найза жеп, аттан түшүп каларда, Конурбай боортоктооп онолот, Алгарага камчы басат. Булуттуу көктүн асты менен, буралган чөптүн үстү менен качып кетет. Эсенканга жетип, минтип айтат:

– Коломтодон кор чыкты, Алмамбет деген зор чыкты. Аттан сайып түшүрүп, кан жөткүртү өзүмдү. Эми кыям дейт сенин башынды, кыйратат алтын тагынды. Ниети бузук жери бар, бул арам иттин бурутка кирип кетер чени бар.

Ордого удаа кирип келген Алмамбет да:

– Конурбай жүрттү азапка салды, бечараптардын башын койдой кесет, ичин коңдой жарат. Деги аны кой деп айттар жан барбы?

Эсенкан унчукпайт. Эрди-мурду былк этет. Нары кирип кетет. «Эшикке чыкса, алмадай башын алсам», – деп ойлойт Ал-

мамбет. Ошондо, Алманды жактырып калган, кыргоолдой кулпурган Бурулча деген сулуу кыз бурула басып келет да, минтип айтат:

– Ук, Алмамбет. Атам Эсенкандын буйругу менен сени өз атан өлтүрөт. Ошон үчүн, бара турган эл камда, бата турган жер камда. Балтырын сыйяр жер тапсан, алты жылы жолунду күтөм!

Алмамбеттин атасы Азиз кан да уулуна аюудай бакырып опурлат:

– Жайлоому айрып бер десем, Конурбай менен Кангайдын түп каны Эсенканга неге күч көрсөтөсүн. Карапалык бир ниетинде. Чымындай кыям жанынды. Айттыrbай кесем тилинди. Азыткы жолдон кайт, балам!

Эми эмне кылат Алмамбет? Баары жоо. Апасы менен коштосуп, бурутка кирип кетмей болот. Окторулуп ойногон, ок жыландай сойлогон, Кылжайренге минип, жолго чыгат. «Алмамбет качты!» – деген кабар дүнк этет. Эсенкан Конурбай баш болгон баатырларды Алмамбетти качыrbай кишендерп байлап келүү үчүн жумшайт.

Ошентип, Алмамбетти Нескара, Жолой, Бөрүкөз, Канжаркол, Конурбай баштаган баатырлар курчап калат. Жалгыздыгы курусун. Эмне кылат? Конурбайды качырат. Төрө аттан кулап кетеринде, Жөөкүлүк деген аяры жөлөп-таяп куткарып кетет. Тендешсиз согуш башталат. Эрдигин кара, Кангайды жалгыз өзү сүрөт. Нескара, Жолой баш болгон жети баатырды катары менен антара саят. Бирок, аманат жанга күч келет. Алдан тайыйт Алмамбет.

3. Эне. Чарчап, аттан жыгыла турган болот. Шайы ооп турганда Конурбай учкан күштай зымырап Алмамбетти бет алат. Ошондо ак байбиче Алтынай тору бээни минип, түрмөктөлгөн кара чачын төбөсүнө түйүп, Алмама караан болоюн, ажалым жетсе өлөйүн, деп келип, Көн төрөнү көрүп, буйткадан тосуп калат. Качаң Конурбай тушунан отө бергенде, өпкө боордун тушу деп Алгараны саят, бирок көзүн жуумп жиберет. Ошондо найза карыш ылдыйдан, кар жиликтин булчун этин жыра тиет. Конурбай качат. Бир аз тыныгып калган Алмамбет Кылжайренге минип, Конурбайдын сонунан жетип саят. Кыжылдаган көп калмак курчап кала электе Мажик жетип, Алмамбетти коштоп кетет. Кайра артына келсе, тору бээ бош калган. Төмөнде Алтынайдын соөгүн качырга артып кытайлар Бээжинге беттеп баратат. Алман аларга жетип, тополонун тоз кылат. Энесинин соөгүн ала качып барып, токойго коет. Аナン кылкылдаган калың колдон дубалдан аша секире качып, бөксөгө мөндүр жаадырып, түзөнгө жөө туман кантатып, дарыяларды таштып кутулат.

4. **Көкчөдө.** Алмамбет Кыл-Эртиштин боюнан көк ала ат минген айбаттуу баатыр Көкчө баштаган кылкылдаган колду көрөт

да, бастырып келип салам берет. Жөн сурашқандан кийин Көкчө  
сары улакты таап, Алмамбетке садага чаптырат. Аナン ақ боз бээ  
чалдырат. Алмамбет Көкчөдө туруп калат. Үймө-үй чакырып,  
казак эли урматтап сыйлайт. Алты ай өткөндөн кийин, Алмам-  
бет касташкан Конурбай менен Жолойго барып, жылкы тиийп  
келет. Казактын керегеси май болот. Калыстыгы менен калк  
оозуна илинет. Алдым-жуттумдар болсо Алмамбетти жек  
көрүштөт. Көп ушакты чыгарат. Бул ушак ырбан отуруп Көкчөгө  
жетет. Акеркечтин ақылы боюнча Көкчө ушакка ишенбейт. Би-  
рок бузукулар сөздү ырбатат. Ошентип, Көкчө аялы Акеркечтин  
тилин албай жыйын чакырат. Билермандар ага күчала кошуп  
арак ичиришет. Көкчө мас болот. Ошондо баягы бузуктун сөзү  
башталат. Күбө катары Көкчөнүн кичи аялы Буудайбекти сура-  
шат. Ал ушакты чыңдык дейт. Ошентип, Алмамбетти жазала-  
май болушат. Аны чакыртышат. Өлтүрмөк болуп кенешишет.  
Бирок баатыр үгө келгенде, анын айбатынан бирөө да кол сала  
албайт. Кайра саламга шашып алик алышат. Ошондо көк сүлөөсүн  
бөркүн кырданта кийген Көкчө бакырат: «Кытай кул киргенде  
эмне болдунар, жанагы айткан сөзүнөр кана». Алман Қөкчөнүн  
төшөгүн баса олтурат. Алмамбет: «Ачууландын кимге?» Көкчө:  
«Казак ичинде канғыган кулга». Алмамбет: «Жамандык корсөң  
жайынды айт, жалпы журтка жайып айт, көргөнүн болсо көрүп  
айт, бир күнөөм болсо билип айт, антындан эмне үчүн айныдын?»  
Көкчө: «Сен Акеркечти менден тартып алганы жүрөсүн». Ал-  
мамбет: «Төрөм, мен төшөгүнду бассам ономбу?» Көкчө: «Сен  
кайдан келген акмаксын, кет!» Ошондо Алман: «Шерттен танба,  
Қәгаланды бер, душманга бир кирип келейин», – дейт. Анда Көкчө  
ого бетер көтөрүлүп: «Алмурут тиккен жерге ит мурун чыгат  
дечи эле, ит ичпей турган ашынан үмүт кылат дечү эле, арстан  
турган жерге аюу жойлоочу беле?» – дейт. Алмамбет: «Алмурут –  
сен, ит жыгач – мен, арстан – сен, аюу – мен болсом, келе колун-  
ду, шерт мойнунда» – дейт. Кылышын сууруп алат. Ачуусу абдан  
келет. «Малынды кууп кетем, боз үйүндү қыйратам», – дейт. Кылышын  
сууруп алат. Кайра ойлонот: «Өлөндүү жерди өртөбөй өзүм жүрүп  
кетейин. Кагыраган бийлердин канын сурап нетейин». Кетип ба-  
ратканда Акеркеч: «Таластагы көк жал Манаска жетпей кайт-  
па», – дейт. Алмамбет шашкелик жерге барып, жангактуу то-  
койго атын тушап, масы тараса Көкчө келер деп эки күн күтөт.  
Көкчө да масы тарагандан кийин Алмамбетти издейт. Таппайт.

## 5. Ызгыч күш

Күн батышты алып мандайга,  
Тили кургап тандайда,  
Чыканак жерге салбастан,  
Чырм этип уйку албастан,

Ат керт этип чөп жебей,  
Эр кылт этип суу ичпей,  
Жолдо Алмамбет бел чечпей,  
Эрини чарт кесилип

Ачкадан боору ээзилип,  
Айнектей көзү сүзүлүп,  
Не келет – билбейт бетине,  
Өлүмдү алган нээтине.  
«Болгон карып экен-деп,  
Болжосом, боор бураб жок.  
Жатып калсам алсырап,  
Кандай жаткан жансың – деп,  
Жан-күйүмү сурап жок.  
Аркамдан издер ага жок,  
Артымда калган бала жок.  
Издеп келер иним жок,  
Ит ордуна мен өлсөм,  
Ичи ачыр менде бир жан жок.  
Таянарга тага жок,  
Тагдырыма даба жок,  
Калкынан азган караанмын,  
Кангырап кайда барамын.  
Мәэнетин тартып келатам  
Мобул, мелтилдеп жаткан

талаанын.

Ат арыктап, жал калбай,  
Аяк серпер ал калбай,  
Кыркырак кирсе өзүмө,  
Кымындей сууну тамызып,  
Кылчаяр жан жок өзүмө.  
Башымды жөлөр паана жок,  
Баркымды билер даана жок.  
Кейип угар пейде жок,  
Керээз айткан сөзүмдү,  
Кериде калып жасатым,  
Кузгун чукур көзүмдү».  
Жол сурапга жоро жок,  
Калк сурапга кара жок,  
Бел сурапга пейде жок,  
Айыл сурап адам жок,  
Калк сурапга кара жок,  
Өрдөш кара коо көрүп,  
Күн жаткан Ала-Тоо көрүп,  
Ойду көздөй бет алып,  
Оолугуп ичи тутанып,  
Кара – Кырчын, Кара-Суу,  
Кабылан Алман жапжалгыз  
Капталган жери мына бу.  
Кара-Суунун тунугу

Найза салса бойлобой,  
Сырттан Алман караса,  
Суу күшүнүн баары бар,  
Саздуу жерди ээлеген  
Ызылдак ызгыч дагы бар.  
Учуп чыгат башка күш,  
Алмамбет буга болгон түш.  
Ызыгыч – кара кашка күш.  
Канаттары күрүлдөп,  
Каттуу учуп дүрүлдөп,  
Аттанып кара суулардан,  
Асты Алмамбет күтүлбайт,  
Ызылдаган булардан.  
Кыжыры кайнап кырданып,  
Кырааның Алман сурданып,  
Суу көтөрбөй сиркеси,  
Ызыгычка айткан бир сөздү:  
«Ызылдаба, ызгыч күш,  
Ырасын айтсам ушул иш,  
Канаттуудан сен жалгыз,  
Кара баштан мен жалгыз.  
Койсончу ызгыч, кордобо,  
Жолума чыгып торгобо  
Өзүндү өзүн зордобо».

Ал сөздү айтып далайып,  
Ачкалыхтан шалайып,  
Коломсокко кол салды  
Ошо күшка ок алды.  
Киричке жебе чалыптыр,  
Телпилдеген ызгыч күш  
Чыйылдап келип калыптыр,  
Алмандын көргүн санатын,  
Ызыгычтын атты канатын.  
Канатын огу сындырды,  
Ызыгычтын жанын тындырды.  
Азыр ызгыч жыгылды,  
Алмамбеттин жолуна.  
Аны Алмамбет көрмөккө  
Энип алды колуна  
Канаты сынган, алы жок  
Кармап көрсө, жаныбар,  
Былк этерге шайы жок.  
Бөдөнөдөй өзү бар,  
Бөжүрөйгөн көзү бар.

Насыят кылып ызгычка,  
Алмандын айтар сөзү бар:  
«Адамга неге катылдын,  
Арманда өлүп атылдын.  
Катылба десем болбодун,  
Катылып жолум торгодун,  
Кадемин каткыр онбодун!  
Тийбегин десем болбодун,  
Титиреп жолум торгодун.  
Тийгенден кайсы онгонун?!  
Анкаган чөлдө сен болдун,  
Ач арыстан мен болдум.  
Алынды билип, не тийдин,  
Алымды билбей достошуп,  
Ажалдын тонун мен кийдим.  
Өз алын билбей сен тийдин,  
Өзүнө окшош болом деп,  
Өлүмдүн тонун мен кийдим.

*Барыс наңдай түшкөр*  
Ызгыч күш учкан тарапка көз салса, Алмамбет Бото-Мой-  
нок белинен атынын мойну бир кулач, алангыр жаа асынган,  
арстан эр золкоюп келатат. Бул Манас эле.

6. Манастын Алмамбетти тосуп келатышынын жайы мын-  
дай болгон. Бир күнү Манас түш көрөт, түшүндө сонун иш көрөт.  
Ай талаада келатып ач албарс кылыч таап алат да, аны менен  
кара ташты шилтесе, ал таш балтыркандай бөлүнөт. Аナン кы-  
лыч арстан болуп кубулса, жолборстор күйругун чатына кып-  
чиш калтырашат. Арстан ажыдаарга, аナン ажыдаар буудайык-  
ка айланат. Аナン ал буудайык Манастын колуна келип конот.  
Баатыр кабагы күндөй ачылыш ойгонот. Түштү Ажыбай жоруп: «Буу-  
дайык – бул Алмамбет. Ал Көкчөгө келди. Эми ал баатыр өзүнө  
келип кошулат», – дейт. Манас Алмандын жолун Сары өзөн Чүйдөгү  
Ашмаранын боюнан, Ак-Эрмендин оюнан тосот.

7. Манас да Бото-Мойноктун белинен Алмамбетти көрөт да, ага  
«Кызыл түктүү пил экен, кыраакы эрдин бири экен, алыскы ишти  
ойлогон ақылман, айбатына жан түтпес баатыр жан экен», – деп баа  
берет. Аナン чоролорун чогултуп: «Алмамбет – сунса колду узарткан,  
жумулса көздү ачкан баатыр. Өжөрлүк кылса, өткөрүп, кейишке сал-  
са, кечирип, кетирбей алыш калалы», – дейт. Баары макул болушат.  
Ошондо Манас Алмамбетти сындан өткөрмөкчү болот.

**Биринчи сыноо.** Манастын ақылы боюнча Чалыбай, Ажы-  
бай, Сыргак, Кутунай, Чубак – бешөө күтүлбөгөн жерден кабак  
тан чыга бериште мылтык атып, тарс коюп, добул согуп, карс  
коюп, жеп ийчүдөй бакырып, Алмамбетти качырып сала бери-  
шет. Чаалыгып келаткан Алмамбет чил учкандай селт этип да,

Берсе күтәй жолумду.  
**PDF Compressor Free Version**  
Чечейин өлүм тонумду,  
Бүтүрөйүн канатын,  
Бейкүнөө жанга катылбай,  
Сен да тап, – деп жолунду».  
Кайнатма кара дары бар,  
Сүйкөп алыш жарага,  
Сынып калган канатын,  
Калыбына салганы.  
Алып алтай кырмызы  
Канатын аста танганы,  
Дарыга канат сырдады,  
Тал жибек менен чырмады,  
Учурмакка Алмамбет  
Ызгычты карман ыргады,  
«Уянда балан дагы бар,  
Үйүнду тап, – деп жаныбар»,  
Учуруц ийген чагы бар...



Т. Т. Герцен. Алмамбет.

карап да койбайт. Беш баатыр катыла албай тим болот. **Кызыл  
мындай сыноо менен Манас баатыр эмнени билди?**

**Экинчи сыноо.** Алдыдагы төрт төбөлүү кырк чатырды бет-теп Алман келатат. Мин кадам калганда он эки жигит ат алмак болот. Бирок: «Тарт колунду, наадан!» – деп Алмамбет тизгинди кагып алат да, андан ары бастират. Аны карап койгон бир жан жок, бир жеринде ордо, бир канчасы чатыраш ойноп жатышат. Кырданганы кырданып, сурданганы сурданган бойдон. Ит келдиби, төө келдиби, капарга алган пенде жок. Аナン Алмамбет Манас отурган төрт төбөлүү көк чатырды көздөй бет алып, аттан түшпөй салам берүүгө ниет кылат. Ошондо Ажыбай: «Улук болсон, кичик бол. Каары катуу каныбыз, ат менен салам берсениз, тириүү калбас жаныбыз. Аттан түшүп алалык, ыгы болсо көк жалга ызаат кылыш баралык», – дейт да, жылоодон алат. Алмамбет муну туура көрөт, аттан түшүп, асталай басып барып салам берет. Манас менен Бакай алик алат. Төрдөн орун берилет. Ангыча бал чайкаган кымыз альш келинет да, аяк кош колдоп Алмамбетке сунулат. Эрди чарт айрылып, ачка болуп турса да, ал аякты албайт, «Абакеме сунгун» дейт. Бакай ооз тийип, кайра аякты Алмамбетке жылдырат. Баатыр кымыздан аз гана кылт этип жутат. Өзөгүнө түшкөн Алман шылк этип жыгылат. Бир топтон кийин эс альш, баш көтөрүп, тамак ичет. Бул да кызык, экинчи сыноо менен Манас эмнени билди?

**Үчүнчү сыноо.** Манас Алмамбеттин жөн-жайын сурайт. Алман: «Он караган киши издең, ооп жүргөн бир жанмын, карсак жүрбөс калында карайлаган бир жанмын, кара башым өлүмгө даярдаган бир жанмын, чылбырын үзгөн тулпармын», – деп жооп берет. Манас: «Аркайган бийик Ала-Тоо, ак марал кууп ким ашпайт, айкын талаа, узун жол адашса жолун ким баспайт», – дейт да, Алмамбетке Аккуланы, Аккелтени, Сырнайзаны, Аккүбө тонду тартуу кылат. Ошондо ат мұдүрүлүп кайра онолгончо алтымыш түрлүү ақыл, айла ойлоого үлгүргөн чоросу Серек Манаска ақыл салат: «Ат чабалык, ошондон чыгып келген күлүктү Алмамбетке берелик» деп. Манас макул болот. Ат жарыш болот. Алмамбет: «Ат-тонунан мен айрыш, кетирбейин айласын, еспөгөн жаман жан кылар єз жанынын пайдасын» деп ойлойт да, Аккуланы байтеге кошкой коет. Ангыча чапкан аттар келип калат. Сарала чыгып келет. Чоролор: «Алмамбет! Алмамбет!», – деп ураан чакырып сүрөйт. Сарала Алмамбетке берилет. Манас: «Эми кетсөн боло берет, кашында жолдошун жок жүрүш жарабайт, жол узунун чала кет, кашында жети баатырды кайда кетсөн ала кет», – дейт. Алмамбет ойлонот да, минтип жооп берет: «Өлсөм, өлгүмдү талаада калтыrbай турган тууган таптым, ынтымактуу жүрмөккө бата кылалы», – дейт. Кырк баатыр буга ыраазы болот.

*Манас* бул сыноо менен эмнени түшүндү жана эмнеге же-тиши?

8. Туугандашуу. Чабармандан кеп угуп, Алмамбет келди деп угуп, алтымыш чал менен Жакып чаап келет. «Айланайын ботом» деп, сакалдан жашы төгүлүп, Алмамбетти күчкөндө, эмчеги ийип кетет. Он эмчегин Манас, сол эмчегин Алмамбет эмет. Аナン айылга жөнөштөт. Айылга келгендөн кийин Алмамбет: «Сандаган журтум бүт болсун, баатыр, Сарала мага кут болсун! Атпай кыргыз журт болсун, Аккула сизге кут болсун!» – деп, жоо-жарагы менен Аккуланы кайра Манаска тартуу кылат.

### Кошумча маалымат

Алмамбет баатырдын Кытай жеринен качышынын төмөндөгүдөй себептери болгон:

1. Улуктун урматына адамды курмандык чалуу салтына каршы болуп, аны токтотууга өкүм кылат. Бул аракет ага көп душманды таап берген.

2. Алмамбет жаш бала менен кыздын боорунан жашартуучу дары жасоо адатына тыюу салат. Бул аракет анын каршылаштарын ого бетер көбйткөн.

3. Алмамбет мусулман динин кабыл алат. Атасын мусулман бол десе, болбой коет, ошондо ал энесин, Мажикти, кырк жигитин ээрчитип качып чыккан.

### Суроолор

1. Кекчө менен Алмамбеттин достуғун бузукулар кантип үзүү?

2. Манас Алмамбетти үч жолу сынайт. Бириңи сыноодон эмне аныкталды? Экинчи, үчүнчү сыноодончуу?

3. Ушул үч сыноонун негизинде Алмамбетке баа бер. Ал Манастын түшүндөгү көргөнүнө топ келдиби?

4. Ушул үч сыноону жүргүзгөн Манас баатырга баа бер. Айкөл кандай адам?

5. Манас менен Алмамбет кандайча бир тууган болуп калды?

### Тапшырмалар

1. Ушул Алмамбет окуясын б.з.ч. 99-жылы гүнндарга туткун болуп, анат кыргыздарга кандай кылган Ли Лин менен салыштырып корсон. «Алмамбет тарыхтагы Ли Линдин эпостогу чагылышы болушу мүмкүн» деген пикирлер да бар.

2. Алтынай эне уулу Алмамбет үчүн олүмгө дуушар болот. Эненин баласы үчүн мээри кандай ысык, кандай жалын чачып турганын ушул окуядан билсе болобу? «Энеге таазим» деген ыр жазууга аракеттенип корсон?

3. Алмамбеттин Кытайдан качып чыгышынын торт себеби (кошумча маалыматтагы менен) бар. Сен ошол жер, дин, дары, курмандык чалуу боюнча чатактардын кайсынын Алмамбеттин качып чыгышынын чыныгы себеби кылыш алар элэн?

4. Алмамбет баянынан» жети соз берметин таап, айтып бер.

5. Көркүү окуу: «Ыңгыч күш» («Манас» обону менен).

## БААТЫРДЫН ҮЙЛӨНҮШҮ

PDF Compressor Free Version

Манас Алмамбетти үйлөндуруу үчүн кыргыз, казак, кычпактан ылайыктуу кыз издең келсе, Алман: «Мени коюп, адегенде өзүн үйлөн», – дейт. Көрсө, ал Карабөрк менен Акылайдын чогоол, какшыкчыл, адепсиз экенин, баатырга ылайык жар эместигин байкап, катуу иренжип калган экен. Муну ойго алган Манас үйлөнүү жөнүндө атасына минтип айтат: «Куда болуп кайындаш, ата карызындан кутул, алыш берериниз эртели-кеч көз кыскан бийдин кызы, ар иш болсо жашырган пирдин кызы, чачылуу чачпак, чалма этек байдын кызы, туура таман, тултук бет, туура тилин чайнаган күлдүн кызы, өз бетинче эрке өскөн кандын кызы болбосун. Акылга дыйкан айлалуу, ааламга толук пайдалуу, көнүлүк сылык, пейли кен, төрт тарабы болгон тен, жылдызы ысык, жылуу сөз, жазык мандай, көөхар көз, инжи тиштүү, ширин сөз, алача моюн, түймө баш, көкүлү көркөм, колон чач, ошондой кыздан тап. Ал ақыл менен эр баксын, айла менен эл баксын, сарамжал, ойротто жок уз болсун, ою терен кыз болсун! Ар бир түрлүү жумуштун аркасын андап болжогон, ашкере са-бырдуу, адамга жабыр көрсөтпөгөн, боло турган жумушту алдын ала болжоп билген кыз болсун!» – дейт.

Жакып Алмамбет менен Бакайга ақылдашат. Бакай: «Каныкейди уулуна алыш бер» – дейт. Акылмандын сөзү сөз болот. Ошондо Жакып алты атка алтын артып, ак килемди жаптырып, алты жигит кошчу алыш, төлгөчү кара Төлөгү менен Букарга аттанат. Жакыпты Каракан (Атемир) жакшылап тосуп алат. «Мен сага төркүлөп келдим, томогосун ала элек, тоодакка шилтеп сала элек сизде бир шумкар күш бар, сары алтындаи салмактуу жакшы кыз бар деп келдим, күлдүк уруп куда болоюн, балана сөйкө салайын деп келдим» – дейт. Ошондо Каракан сакалын салаасы менен тарап, чай кайнатым унчукпайт, ойлонот. Анан аш бышымдан кийин:

–Күйөө болчу кишиң ким? – дейт.

–Акылмандын тунугу, ак калпактын улугу Манасым.

–Ал баландын эки аялы бар. Анын устүнө Манас да канкор. Кой Жакып, сөзүндү токtot.

Жакып кетпей коет. Букар шаарын көрөт. Анан шаардын четинен көргөн эки кызды сынайт. Бири – Каныкей: «Оймок ооз, бото көз, күнгөйдүн гүлдүү сырғагы: кооз – койкон, жылан баш; аркасынан бир бала ээрчитип келет; төгүлгөн кара чачы бар, гүл төгүлөт колунан; жез тырмак иштүү; кызматы кылымга калат; жүлүндөй түптүз бойлуу; карчыга канат, кыргый кол; сарамжалдуу; айбы – башынан кайты кетпес». Биринен бири артык. Аруукени Төлөк сынайт. Жакыптар. Жакыптын көзүнө дүйнө көрүнбөйт. Анан Төлөк төлгө салса, төлгөнүн башы тогуз, аягы

сегиз болот. Каныкей менен Арууке экөө тен колубузга тиет деп кудундайт.

Ошол кезде Аманбай Караканга: «Каныкейди Манаска берели», – дейт. Ошондо Каракан мындай ақыл салат:

«Калыны алты жүз кызыл нар болсун,  
артылган кызыл зер болсун,  
адыр толгон мал, эки миң аппак кой болсун,  
мал айдаган кыз болсун,  
токсон шумкар, жүз бүркүт,  
20 тулпар, жети жүз жорго,  
200 төө, жети жолборс, эки шер... болсун.

Ушунча малды Жакып таба албайт, ал эми кызды бербейбиз, деп тике айтсак, айып болор». Ушул ақылдашуудан кийин Каракан Жакыпка жогорку калынды айтат.

– Күлдүгүм бар, мал аябайм, айткан малынды жети күндө көзүнө көрсөтөм, – деп Жакып күлдүк уруп, эки тогуз Караканга тартуулайт. Анан Жакып: «Алмамбет деген балама Арууке деген кызды кошо бер, бирөөнө бирөө сүрөө болсун», – дейт. Каракан ачууланат. Хандын Калматай деген жигити эмне десе, макул дей бер, самсытып ошончо малды таба алмак беле дейт. Каракан бармагын тиштеп, макул болот. Жакып айлына кайтат.

Көп кечикпей калынды алыш, Жакып 40 кошчу менен Букарга аттанат. Артынан Манас менен Алмамбет кылкылдаган кол менен жөнөйт. Мал өзөнгө толуп, сел болуп капитайт. Качарына жер таппай, аркарлар малга кошулат. Жыландардын бели кырчылат. Таш бакалар түякка эзилет. Торгой көп малдан коно албай, канаты талыйт. Чандан күндүн көзү көрүнбөйт.

Ушунча мал Букарга капитап кирет. Каракан шашат. Тополон. Айдап келген мал адамды тебелеп өлтүрчүдөй. Каракан ыраазы болот. Манас менен Каныкейдин, Алмамбет менен Аруукеинин баш кошуусуна арналган Букарда чон той болот. Ал той Таласта уланат. Күлдүк чабылат, жамбы атылып, көкбөрү тартылат, өпкө карман таз чабыш, жөө жарыш, балбан күрөш, эр сайыш, атала баш, ит тартыш кырк күнгө созулат.

### Суроолор

1. Манастын баатырдык салт боюнча үйлөнүшү кимдин кенеси боюнча болду?
2. Манас кандай кызга үйлөнмөк болгон?
3. Кыздын калынын өтө ашырып айтуунун кандай максаты бар эле?
4. Жакыптын Каныкейди сынаганы.

# Көзкаман мұнайса зине дең

## КӨЗКАМДАР ОКУЯСЫ

PDF Compressor Free Version

Кыргыз урууларынын күч алышынан кооп санаган Эсенкан калкын жыйып мындаі дейт:

— «Манас деген оной жоо эмес. Эгер аны сойбосок, жергебизге таш мөндүрдөй жаайт. Шартым бул, эгерде кимде-ким Манасты алдаң өлтүрсө, алтын таажы кийгизем, алтын такка мингизем, калмак менен мангулдуң бир чон кандыгын бергизем». Эл коркуп эмне айла кыларын билбейт, ошондо Эсенкан мұнайып мындаі дейт:

— Кабылан Манаска кабылган тириү калбайт. Ошондуктан кыргыздан колго түшүрүп келген Көкчөкөз менен Көзкаман, Желтийбес менен Чандаяк, Орозон – бешөө барсын.

Ошентип, бешөө Манасты союп, башын Эсенканга белек кылып алыш келүүгө уу жалап, ант беришет. Калмактын Какандагы суу кудугуна сыйынышып, тийсе өлтүрөр уудан алыш жолго чыгышат. Жанына урук-тууганым деп көп жолдош әэрчишишет. Аナン Көзкаман Манаска кат жиберет. «Кабылан Манас, баатырым, түбүз бир, Орозду баатыр өлгөндө тентип кеткенбиз, Кара кытай, манжунун бадасын багып күн көрдүк. Балтырыбыз жооруду, боконо сөөк ооруду. Калмактан очту ала албадым. Эми тозуپ, боздоп, тентип келатабыз. Майым кетип, сөөк калды. Ақыл качып, ал кетти. Карып да, өлүп да кетип баратам. Уламадан улап, өзүнду издең баратам. Иним, эми өзүнө айылдаш коноюн, күтүп ал», – деп жазат. Алардын арам оюн билбegen Манас күлүктөн ылоо байлатып, баглан козунун этин, шириң башты кайнатып, кантты кардай томурup, сары майдан омуруп, Көзкамандарды тосуп чыгат. Ошондо кеби шириң, сөзү бал Көкчөкөз: «Какандан качып келдик, өзүнду боор тутуп, сени бел тутуп, элди көрсөк дегенде, көзүбүз жайнады, бизге жай бер, Манас, тоңуп кеттик, тоң бер, жөөчүлүк өттү, тай бер, ачкан курсакты тойгуз, Манас, биз душман менен кагышсан, учарга канатын болорбүз», – дейт. Аларга Манас манастыгын билгизет: атсыздарга аркар аяк, жез билек ат тулпарын мингизет; тоңсузга жакасы алтын, жени жез, кош бадана, торгой көз тоң жакшысын кийгизет; үйлөндүрөт, адырдан аргымак, буудан аралашкан мал берет, ар түлүктөн мол берет, казына оозун ачтырып, дүр-дүйнө, алтын берет. Жәэрине тай, ичәрине кымыз белен. Бирок алар арам оюн ишке ашырууга киришет: Көзкамандын үйүнө Манас түшүп кетсін деп кырк аркан бою ор кездырат. Ангыча ынгайллу учур келет. Сары коордо кырк таман ордо салынып, кырк чоро эки белүнүп, ордо ойношот. Каныкей кырмызы көйнөк, найча бел кыздан жүздү, келенкер чачпак, кен соору келинден жүздү жыйнап, Аколпок жасайт. Ошондо Көкчөкөз менен Казкаман Манасты әэндетип, үйүнө әэрчишип келишет.

Көзкаман минтип айтат:

— Манасым, сага келгени арык элек – семирдик, ачыккан элек – тоюндуқ, пейлибиз чечилди, кетилген жетилди, калмакта жүргөндө катындарча жүгүнчү элек. Тилемекти күдай берди. Башыбыз азат болду. Бирок, көк жалым, кантип жатат экен деп биздин алды бир жолу келип көрбөдүн, колубуздан даам татпадын. Келип аш ичпедин. Сенден аянат белек. Баяғы ит ичкирден бар беле?

Көкчөкөз тура калып, кылт этсе өлүп кетүүчү, жыттаса ажал жетүүчү, кырк жылы ачытылып, уу кошулган арактан кесеге мелтирете куят. Көзкаман ала коюп: «Түбүз биргө тууган», – деп Манаска сунат. Көк жал арам ойлобойт. Сунган ууна ала коюп тартып жиберет. Ичкенде Манас бүк түшөт, төбөсү менен тик түшөт, алагар көзү алаат, кыл муруту шыйпаят. Сүрөтү калып, ич күйөт. Кырк чоронун бири жок, көрүнөө жандан түнүлөт. Көкчөкөздүн тогуз уул, Көзкамандын тогуз уул болуп Манасты курчап калышат. Башын кесип байланып, Эсенканга сүйүнчүлөп барсак, алтын таажыны кийип, алтын такка мисек дешет. Кара сурдун сулуусу, аялзаттын нурдуусу Каныкейди олжолоп алсак, Алмамбет менен Чубакты курмандыкка чалсак, Ажыбай менен Бакайды Эсенканга тартуу кылып барсак дешет. «Манас кетсе, бел кетет, кыргыздын түркүгү суурулат», – дешет. Баары Манаска жабылат. Каптайт. Манастын бир жагында кара чаар кабылана, бет алдында чолок куйрук арстаны чамынат. Баатырдын барабаны миң кишидей көрүнөт. Душман сестенет. Манас көзүн жумса, чапмак болушат, көзүн ачса, кайра калышат. Ушундай кырдаал бир нече жолу кайталанат. Арстан эрдин башына алтымыш мүшкүл бир келет. Канырыгы түтөп, кырк чоросун Бакай, Алмамбеттен Акайрага чейин эстеп, күнгүрөнөт. Ошондо келип калган Акайяр: «баатырым мени да атайт болду бекен?» – деп кулак түрө калат. Өз атын Манастын оозунан угуп, каалгадай кашка тишин таруудай чайнап, «Манастап» ураан чакырып жеке кармашка кирет.

Манасты уулантардын түнүндө Каныкей көзү тартып, уйкудан чочуп ойгонот, бир жаманчылык болорун сезет. Таң атар менен Аккуланы токунуп, олондой болгон кара чачты төбөгө түйүп, ок өтпөгөн баданадан төрттү кабат кийип, күрүчтөн күрмөк жем берип, күндө терин алган, арпадан аса жем берип, айда терин алган, алты ай минсе арыбас Аккуланы минип, карагаттай көзүнөн камчы бою жаш кетип, кабырга сөөгү сөгүлүп, Көзкамандын ордосуна сабалап кирип келет. Келсе, «Найза, кылыш короктойт, айбалта доошу дүпүлдөйт, «Манастаган» ураан чыгат. Каарданган Акайяр Көзкамандын ордосунун керегесин биркыратып, Манасты жаш баладай көтөрүп алыш чыгат. Аны көргөн Каныкей калмакка кирип кол салат, мандайына келгениниин балта менен сойлотот, кылыш менен шылыйт. Кармаш катуу жүрөт.

Ок көп тийип, Каныкейдин башы чөлөө болуп, эки колу шал болуп, бүткөн бойдун баарысы даан болуп турганда, тоо көтөргөн Акайр жебеден мурун жетип, айкөл Манас баатырды Каныкейге өнөртүп өтөт. Анан айтканы:

- Бээжинден келген калмагын байкап билди сырныды, аран жан кылды абамды. Оодарып кетсөн жаман ат, айкөлүм сага аманат. Белинен кармал бүктөп кет.

Каныкей Аккулага олбуй-солбуй камчы урат. Беш-Ташты көздөй качат. Көкчөкөз менен Көзкаман жамгыр кылып жаа тартат. Каныкейдин эмчегине ок тиет. Чаначтай кызыл кан болот. Кен дүйнө тарып, кансырап алы кетет. Намыска кайнаган карып кетет. Кайыпчынын тоосун көздөй качып, үнкүрдүн тумшугунан кузгун жетпес боорчукта Манасты айыктырат. Жерден, элден себеп издетет. Мин түрдүү дары алдыртат. Ал дарыны сыйлат. «О» деп Манас оқшуса, өжөк-өжөк заар кетет. Анан денегат тешиктен. Тешикке себеп болот деп, кырк байтал сойдуруп, казысына арстанды бөлөйт. Күнү-түн. Ошентип, кырк биринчи күнү Манас атка минет.

Ал эми Көзкамандар Манас өлдү дешет. Аксарайдын 60 каароолчусун кырып салышат. Түркүгүн сууруп алат. Казына ачып, сары алтынды качырга жүктөйт. Акайрды кырк аркан бою зындорорго Кыргылчал кабарлайт. Алар душмандын артынан саяттүшөт. Катуу кармаш болот. Көзкамандар женилет.

### Суроолор

1. «Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн күйгөн өрт жаман» деген макал эмнеликten айтылып калган?

2. «Белок алде султан болгуча, өз элинде ултан бол» дегендөй, Көкчөкөз, Көзкамандар кыргыз арасында эле жашай бербейби? Аларга эмне жетпейт? Алтын таажы өз элинден артыкпай?

3. Манасты кантып куткарып кетишти?

### Тапшырмалар

Алмамбет баатыр менен Көкчөкөздөрдү салыштыр. Балким, Эсенкан учун Көзкамандар Алмамбет шекилдүү болор да, же кандай?

### КӨКӨТӨЙДҮН АШЫ

Ала-Тоону душмандан боштууда Көкөтөй Манаска көп жардам кылат. Ушул кызматы учун ал кыргыз элине кадырлуу болгон. Баласы Бокмурун төгөрөктүн төрт бурчун чалып, колукту

издең жүргөндө, кан Көкөтөй набыт болгон. Бокмурун келип, атасынын сөөгүн асемдеп көмдүрөт. Кара ашына калайыктын баарын чакырат да, Манаска кабар айттыrbайт. Ошентип, айкөл Манас Көкөтөйгө топурак салбай калган жайы бар.

Бокмурун ашкы камынып Ала-Тоодой эт, Ала-Көлдөй чык кылууну тилек кылат. Манасты бул кенешке да, Кошойдун чакыралы дегенине карабастан, чакырбайт. Ашты Кошой башкарат. Каркырада откермөй болушат. Бокмурундуң эли Ташкенден Каркырага көчөт. Анан кабар таратылмай болот. Учкан күш менен жарышкан, айгай укса шашпаган, ай каранғы түндө да бир изин жаза баспаган, желгенине жел жетпес, басканына мал жетпес, кара байыр казанат, калбыр өпкө, жез канат, кырк күнчүлүк чөлдө кылт этип суу ичпеген, кырк күнчүлүк жолдо булат өндүү калкыган, чуу укканды бөлүнгөн Мааникерди токутуп, ага жайма көкүл жаш Айдарды мингизип, кабарга жөнөтөт. Лоп дайрасын жердеген нойгут элинең Каражаны, Котондон Жүгөрүнү, Жаркендөн кан Жортуулчуну, Оогандан Акунду, Чамбыл-Белден Жанаалы, Каражараларды, Урумканын Көкбөрүсүн, Кокондон Козубекти, Маргаландан Малабекти, Самаркандан Санжыбекти, Алтын шаардан Алабекти, Букарадан Темирканы, Жети-Өзөндү жердеген жедигерден Багышты, чыканактайдыр Агышты, Буудайык кандын Музбурчагын, Кеминдеги Эйбит таздын эр Үрбүсүн, Текечи канды, Шыгай канды, Эштектердин Жамгырчысын, Айдарканын Көкчөсүн, калмактардын Жололюн, Шиббәнин балбаны Ыламаны, солон элинең сокудай сүйрү башы бар, сок билектей чачы бар Ороккырды, манжунун каны Нескараны, кечилдин каны Конурбайды чакырат. Жээликкен Бокмурун: «Эгер келбесе чаап алам, төрт түлүгүн чачам, калкын кырам, дүнүйөсүн, кыздарын олжолойм, жылкысын тийип алам, жинин кагамын», – деп айттырат.

Чакыргандардын баары келет: күтүрөгөн кол менен, айгайлаган чуу менен, күлүк менен, эр менен ... Бир гана тоодой арка Манас жок. Уй түгүндөй көп калмак менен Жолой келип түштөт, Эл корккунунан качып кете жаздайт. Бокмурун кошоматтанып, чон шириге кантаган кызыл алтын жамбыдан «Мөөсүлүнүз ушу» деп Жолойдун алдына тартат. Жолой балага ыраазы болуп калат. Ороккырга да көтөрө алгыс көп алтын тартуулайт. Тоту күштүн күйругун токсон түрлөп сайынган Конурбай келип түштөт. Ашкы келсе Манасты чабам деп камданып, көз жетпеген кол менен. Ага да Бокмурун алтын тартуулайт. Анан Манастын сөөк өчтү душманы, кара жаак чечен, айлакер сынчы Нескара келип түштөт. Алакандай кыргызды такыр чаап алсан деген ой менен. Дароо Нескара Мааникерди сурал чатак салат.

1. Нескаранын чатагы. Нескара тизеси жерге бүгүлө кошоматтанган Бокмурунга кабагын карыш салып минет:

– Ашына тоюп, айлыңды чаап, азапты башка салармын, бурут. Дагы ашқа келбей койгонду барып чаашыныбы, бурут. Аш үстүнөн тандаган күчүндү күүймүн, жининди кагамын, бурут. Аш үстүнөн орунду казам, казанга колумду маламын, этинди талап аламын, башчына колду саламын, малыңды тартып аламын, бурут. Айтканымды камда, болбосо алыша турган жеринди айт, бурут.

Боз жезден чоор тартып, Конурбай менен Жолойт кенешүүгө жетип келет.

– Эсөлек кыргыздын эсебин табалы, алптарын сыйдайлы, алпынын алы жок болсо, кемегесин талайлы, малынын баарын ээлейли, каяша кылганын бүт кыралы, момунун дene кул кылып салалы.

Анын айтканына макул болушат. Калмактар кемегедеги этти талашат, кызматчылар тоо таяна качышат. Нескара ашта жүргөн кыргыздын алптарын чубатууга салат. Анын сыйны: Кошой 85те, мойну узарган, соолуп көзү кызарган, көзүнүн кычыгы иринде-ген, бүткөн бою дирилдеген, карып калыптыр. Төштүк эти көк жашык, каны бир кашык, алты жылга онолбайт, кырс муун болуптур. Музбурчакта токсон эрдин күчү бар, ал Шибээнин каны Ороккырга окшогон неме экен. Көкбөрү кырк күнчүлүк сайышка чыдап берчу эр экен, бирок бул жалгыздан коркпоо керек, алтымыш аяр, мин балбан менен кантара чабышка болот, калгана – колондогон Козубек, чолондогон Малабек, эркек кара каргадай модондогон Санжыбек. Манасы жок. Ошондогу Нескара-нын айтканы:

– Жолой кара тоонун сенирдей, Конурбай чыноолуу кызыл темирдей, аш берем деп кыргын болбогула, айтканыма көн, бурут. Мааникерди бер, бурут, Мааникер – кайып чалыш, чалгынга минсе чарчабас, оорукка минсе оорубас канаты бар мал, Бәэжинди беш жолу айланып берендөр минер, кара тоону айланып көлдөй минер мал. Дегениме көн, Мааникерди бер, бурут. Айтканыма көнбөсөн: тарткан этинди, кишишиндик жебеймин. Сала турган чырым бар, мүлкүндү талайм, жининди кагам, бириндикойбой кырам. Атандын көрү, ит бурут, чатакташпай, чырдашпай, Мааникерди бер, үстүнө жалаң алтын арткыла, анан мага тарткыла!

Ошондо Көкөтөйдүн мырзасы көк жоргонун үстүнөн учуп кете жаздайт. Жүрөгүнө кан кетет. Башына алтымыш санаа бир келет. Жылгындуу Кен-Кол, кен Талас жер, жыргалдуу Манас кабылан эр эсине түшөт. Жооп айтпастан, элден чыгып, Кошойго жетип барат. Ыйлап жиберет.

– Калмактан катуу күч келди, аба, ооп кетсем жөлөк бол, өлчү жанга єбек бол, аба, камалып кыргыз өлөт бейм, калкымды калмак бөлөт бейм, төрт түлүктү чачат бейм, дүмүрдү минтип казат бейм, аба. Боздотуп катын-баланы түк койбой айдап кетет

бейм, дene кул кылып алат бейм, аба. Дегенине көнөлү, Мааникерди берели. Ашын менен куруп кал, Самаркан көздөй качалы. Улуунун тилин албадым, уbaraга калганым. Күүгүм кире, күн бата Күн батыш карай качсак бейм, аба!

Анда Кошой:

– Сен айлында тим жатпай, аракка тоюп кутурдун, балам. Балээге башың түшүкту, көрмөк болдун бузукту, балам. Кенеш кылып Манаска, Мааникер берсен, анан бер, балам. Тепсеп келген калмакка тентайлашар эр ошол, баарыбызга бел ошол. Көөнү сенден калса да, калкынан көөнү калбас дейм, калмактын укса кабарын козголбой жатып албас дейм, кыстоого калган кыргызды куткарып калчу эр ошол, балам. Кабар жибер Таласка. Карайлап турган кыргызды кара кытай, манжудан ажыратып алсын де. Баатыр Кошой карынды калмак байлап алды де. Күн өлчөөсү алты күн, алты күндөн калбасын. Кемегенин башынан Жолой кетпей койду де, буудандарды тартып алды, кызмат кылгандардын эки минин сойду, кан аралаш зил жутуп, калк балээгे калды де, – дейт.

Бир адамга туйгузбай түн ичинде Айдарды Манаска аттандырат. Ал Таласка келет. «Кабарсыз Манас калды эле, кара жолтой Бокмурун кара малга мас болуп, катарага кошпой салды эле» деп ойлоп, жайма көкүл жаш Айдар кантсе да жөнүн табат деп Каныкейге барат. Ал «Манассыз барсан өлдүн» деп, Айдарды баатырга өзү алып барат. Жаш Айдар Манаска кат берет. Анан кара кытай, манжуулар камчыга ченеп бөлгөнү жатканы, Нескаранын Мааникерди сураганы, кыргыздын дөөлөрүн жөө калтыра турганы, түрү суук калмактардын түгөтө чаап алары айтылат. «Манас, келе көр, кыргызынды ажыратып ала көр» делет. Манас ачуусу менен жаш Айдарды чаап сала жаздайт. Каныкей арага түшүп: «Жалгызга жалгыз тийбейт, аны кайсан салганда, тешигин текши болобу, кабарчыны сойгон онбайт. Жалгызды сойсон, сага жанаша келер тууган жок, өрт өчкөндөй кылба», – дейт. Бакай да: «Бокмурундуң азабын балага салба. Кашык канын бериниз», – дейт. Ошентип, жаш Айдар ажалдан калат. Манас Зулпукор менен ачуусун пилден чыгарып, бөлө чабат, канга сугарып, кайра кынга салат.

2. Манастын ашкa келиши. Кол аттанат. Каныкей аш башкaryп берүү үчүн кошо жөнөйт. Асаба колдо калкылдайт. Аккелте жондо жаркылдайт. Аяк капитай боз кисе он жамбашта жылтылдайт. Манастын он жагында Бакай, сол жагында Алмамбет. Керней үнү бапылдайт, сурнай үнү такылдайт. Айчыгы алтын тuu желбireйт.

Манастана ураан чакырып, чоролор Каркырага жетип баргана, Кошой атасын көргөн эмдей ыйлап жиберет, Калын калмак чуулдап, төрөлөрү келин болуп жүгүнөт. Ошондо Нескара

Манаска көз кырын жиберип, сыйнаган жери: «Казандай кара бөркү бар, баарыбызды жутуп иер эрки бар. **PDF Compressor Free Version** түгөл кырып кеткидей. Тоо жердеген бурутка тоодой Манас чеп экен». Аナン калкына карап кайгырат: «Эми эмне кылабыз, кемегенин башынан этинин баарын жеп койдук, Мааникер сурал жанылдык. Бизди Каканга чейин сүрөт бейм, бак-дөөлөт баштан кетет бейм».

Анда Конурбай күүлөнет:

— Мааникерди бербесе, калмактан колду жыйнаймын.

Анда Жолой:

— Ашына азап салам, атынын баарын алам,—дейт.

Ошол кезде Кошой карыя да Манаска акыл салат.

— Кара кытай, манжу журт биз менен чабышканы келди.

Дегенине көнөлү, Мааникерди берели, ат менен алдап салалы, акылын минтип табалы.

Кошула сүйлөгөн Бокмурун:

— Түгөнгөн ашты не бердик, түгөл кырып кетет бейм. Кыйышк иш кылып койдун деп, кыйып ийсөн баш мына. Мааникерди берип, бүлүктөн кутулалы,— деп ыйлап жиберет.

Ошондо Манастын көзүнөн чаары чыгып минтип айтат:

— Кайрат кетип боюндан чаалыгып калыпсын. Өкүмдүк кылса бул кытай өлүмдөн коркор жаным жок. Мааникер берилбейт. Аны алса, кырына чыкпайбы. Эртенки күнү Аккуланы сурабайбы. Аркы күнү кер Кабыланды, аナン Чалкуйрукту жана сурал албайбы. Күлүктү күүп албайбы, кадырлуу Кошой атабыз күпшүйп жөө калбайбы. Тулпардан ажыраган кыргыз алптары ээрди жонго артпайбы. Аナン билгенин калмак кылбайбы, бизди жөөлөтүп жүрүп кыrbайбы. Күрдөөлдүү күчүм барында күлүктү кантип берейин, үрпөндөшүп көрөйүн. Оной-олтоң олжого кызыгып калган экен го. Камоодо калган калк үчүн жанымды аябайм. Адегенде «конокко келдин, койгун» деп жылуу сөз айталы, жылуу сөзге келбесе, аナン соолто кырып салайын.

Манас кула атын ойдолотуп, кайнап жаткан калмактын так ортосун как жарып барып, Жолой менен Нескарага айтат:

— Алуучу душман сен эмес, алдырчу кыргыз мен эмес. Күчүндү коюп, ашын же, конок деп тарткан башын же. Болбосо өлбөгөн жерде калышам, былкылдак куурай бышкыча, мыйзамдын гүлү учкучча, мыктап сага салышам.

Ангыча кемегедеги этти талатып, кан болгон Баймырза келет да, Манаска болгон ишти айтат. Ошондо кабылан Манас кара жаак камчы менен Нескараны башка тартып жиберет. Карсылдатып манжууну чоролор сабап кирет. Баш айрылып, көз чыгат. Зордукчунун зордугу тыйылат. Каркыранын сайына качып киришет. Ошондо Ороккыр, Музкиндик, Конурбай, Нескара-төртөө аттан түшүп, Манаска аттарын тартат. Конурбай баш болуп Манаска жүгүнёт, тизеси жерге бүгүлөт.

**3. Шаан-шекөттөр.** Ошондо Бокмурунга кайрадан тил бүтөт. Тирилип калыптыр. Керней, сурнай тарттырып, жарчыга кабар айттырат. Ат чабышка мин ат чабылат. Байге алары 61 ат. Байгенин эң азы — тогуз кара, токсон кой. 60 киши ат айдайт. Алты күндүк жолдон кое берилет. Андан кийин жамбы атыш болот. Жамбыны эч ким ата албайт. Конурбай да, Кошой да, Төштүк да. Акырында Манас атып түшүрөт.

Балбан күрөшкө Жолой чыгат. Аны менен күрөшүүгө эч ким чыкпайт. Ошондо Манастын өтүнүчү боюнча 85 жаштагы Кошой күрөшкө чыгат да, Жолойду көтөрүп чаап, мөөрөйдү алат. Экинчи балбан күрөштө түктүү таман Түкүбайды чыканактай эр Агыш жыгып кетет.



T. T. Герцен. Кошой менен Жолойдун күрөшү.

Төө чечмейге Оронгу чыгат. Эр сайышта Манас менен Конурбай сайышат, Манас женет. Ат жарышта Аккула чыгып келет. Эгер ушуну менен баары тынч аяктаса, «Көкөтөйдүн ашы, көп чырдын башы» болбойт эле. Байгенин кебүнөн кур жалак калган жана намысты алдырып жиберген тарап чыр чыгаруунун айласын тапты. Аккуланын байгесин кара кытай, манжу журт талап алат. Жолой, Конурбай, Ылама эли менен кыргыздарды капитайт, кереге кыйрайт, каяша бергендердин башын алат. Жылкыны түгөл айдап кетишет. Өзөн толо кылкылдаган мал. Көп жылкы кумдай куюлат. Калмактар уюган чанга жамынып айдал кетишет. Бакайдын алдын ала айтканындай болот. Намыс

алдырып, байгеден кур жалак калган динман күчүн арамлык тан чыгарат – кыргыздын жылкысын айдай качат. Ошентип, чын эле Көкөтөйдүн ашы көп чырдын башына айланат.

### Суроолор

1. «Өз агасын агалай албаган, башка бирөөнүн босогосун сагалайт» деген накылдын Бокмурунга тиесеси барбы?

2. «Көкөтөйдүн ашы–көп чырдын башы» деген – ошол аштан чыккан, бирок нечен кылымдарды карытып, айтылып калган сөз. Эмесе, ошол көп чыр кандайча пайда болду? Кантит чиелениши? Ал эмнеге алыш келди? Аштын күнокөрү ким? Нескара Мааникерди сурабаса, аш тынч эле отөт беле? Эгер Мааникерди Нескарага берип койсо да, аш тынч тарайт беле?

3. Бокмурундун көпкондүгүнүн аркасы эмнеге алыш келди?

4. Ашты ким жөнгө салды?

### ЧОН КАЗАТ

1. Чубак менен Алмамбеттин чатагы. Жол баштаган Алмамбет Манастан чалғынды ким чала турганын сурайт. Айкөл анда:

– Жолду өзүн чал, жанына жолдош кылып бир башы минге татыган сырттан Сыргакты ал, – дейт.

– Мейли, Сыргак жолдошум болсун, эми Ажыбайдын Карткүрөнүн бер, ал тике ылдыйда шыпырылтпаган бөктөргөлүү, кырк күнчүлүк ысыкта суусабаган мал. Туягы чулу, алыска кетсе азбаган, бир изин жаза баспаган, кошуп салса жылкыны жаңылбай баштаган, арыктабаган аркар сындуу күлүк.

Манас Бозуул менен Ырчыуулду Ажыбайга чаптырат. Ажыкен макул болот. Ат колуна тийген сон, Сыргак Телкызылга минип, Алмамбет кошат менен чалғынга кетет. Чалғындын калбары келгенче, калын жүрт жол карайт. Ошондо Кыргылчал ордо оюнун баштайт. Жыйырмадан бөлүнөт. Бир жагын Кыргыл, экинчи жагын Ажыбай баштайт. Төрт байтал байгеге сайылат. Ажыкендин тарабы ута баштайт. Кан сзыкка жакын жерде көмүскөө калат, аны кезеги келген Кыргылчалдын балдары атып чыгарат. Бозуул кыйшык аттың деп, канды жыдымакка салат. Эки тарап айтыша кетет.

Бозуул Ырчыуулду «өзүм өйдө өзүндөн, сөзүм өйдө сөзүндөн», сенин чуусуз кунун жок» деп чычалатат. Ошондо Ырчыуул «Ордон менен ойрон бол» деп, аралда жаткан Чубакка чабат. Ошондогу айтканы: «Айтыша келсе атан тен, алакан ачса колун тен. Нойгуттун кырааны сен, ойрон Тейит мен болсом, анан калмактан келген Алмамбет кулдан неге кемсин. Чалғынды калмак чалды, кеп-кенеште Чубак жок калды. Тен тууган болгонун менен, кем туугансын».

Ошондо Акбалтанын Чубагынын жаалы катуу келет. Көктүлпарды токутуп, соот-тулгасын кийип, жоо-жарагын алыш, «Ар-

тынан жетип, Алмамбетти соем» деп, доолбасты карс кооп жөнөп кетет. Анан ордого келип, кара бодур чүкөнү кечип туруп алат. Жаны өргүгөн Кыргылдын жини келип:


– Чубак, ордого кылбайт мыктылык, мындай тургун, – деп айтат. Ошондо Чубак муун айтат:

– Атандын көрү, кырк чоро, сай таппай тентип келген кулга кантит тизгин берем, кантит тобумду башкартам. Чубак жолго чыгат. Уларбозду минип, ак сакалын сенсельткен Бакай кароолдон кол бузулганын билет. Чаап барып болгон ишти айтат. «Ашыр датка, дарбазачы Сарытаз Чубакка, Аксарылды тартсын», – дейт. Ошентишет. Бирок Чубак дарбазачыны жыга чаап салып, атты албайт, чаап жөнөйт. Анан Бакай Аккуланы кындыйтып жетелеп барып Чубакка тартат. Ошондо Чубак токтолуп айтканы: «Манаска он учумдө кошулдум. Ошондон бирге жүрүп, калмак менен кармаштык. Ногайдон Нойгут кем беле, Чубактан Манас эр беле. Манасын Сайкалга алдырып коердо, айкырып кирип, ажыратып кеткеним жалган беле, чын беле? Кабылан Манас иниден каерим кем? Алмамбет кетип чалғынга, оорукта калчу менминби? Эмне, кеп-кенештен калдымбы? Бул кордук эмеспи. Тоспо, Бакай, жолумду. Аламан кооп жөнөймүн, ажалым жетсе өлөмүн».

### 2. Бакайдын Чубакка айтканы

Ай, ай, балам, токто! – деп,  
Акылым угуп, жокто! – деп,  
Андасан сонун ушу бар,  
Аалам жердин бетинде,  
Албан түрдүү күшү бар.  
Канаты менен учуп жүр,  
Калкылдап көктө ушу жүр.  
Куйругу менен конуучу,  
Манастын Манас болмогу  
Экөөбүздөн болуучу!

Бузулуп биздер чыккан сон,  
Бутунан тартып жыккан сон,  
Пил да болсок, жыгылдык,  
Мин да болсок, кырылдык!  
Байкагын, Чубак, сөзүндү!  
Бөлүнсөн, бөрү жеп кетет,  
«Бөлүнүп калды кыргыз» – деп,  
Бөлөк элге кеп кетет.  
Жарылсан ууру алуучу,  
Жай уксан акыл нак ушу.  
Карылык сөзүм меники,



PDF Compressor Free Version

Калкты бузуп жөнөшүн –  
Кандай жумуш сеники?  
Кыйнады жанын биз үчүн,  
Кылган кызмат сиз үчүн?  
Кыргызга кызмат кылганга  
Кыйкырып чабыш кай күчүн?

Андан ары Манас Чубак менен Алмамбетти элдештиret. «Эр чекишпей бекишпейт» деген макал ошондон калыптыр. Жолдон жалгыз көздүү Макел дөөнү, анан кароолчу түлкүнү, кулжаны жайлашат. Алмамбет менен Сыргак Каспандын боюнда жаткан калың жылкыны айдал алышат. Ал эми артта калган Чубак жол карап, Манас тук этип алыш үчүн уйкуга кирет. Ошол кезде ит урушун салып, баатырлар жылкыны сүрүп отурушат. Жол караған Чубак аларга кошулат. Жоо, куугун күчөгөндөн-күчөйт.

3. Шашканда. Чубак Манаска кабар бермек болуп чаап жөнөйт. Зымыраган боюнча Манаска келет. «Баатыр, тур!», – деп бакырат. Манастын конуругу таш жарат. Айласы кеткен Чубак доолду айкөлдүн кулагына данылдата кагат. Манас ойгонбойт. Өз бою менен тен көтөрүп туруп таштап жиберет. Манас ойгонбойт. «Калмактын колуна түшүп өлгүчө, найза менен сайшп кетейин деп, атка mine калып, сооруга эки эли батыра саят. «Эмне болуп кетти, найзаң мага тийип, сага жин тийдиби?» – деп Манас ойгонот. Чебеленген Чубак: «Катыгүн төрөм, Кангайдын жери болсо, кармашарыбыз Конурбай болсо, каптаган калмак эл болсо, анан уктай турган бул жерби? Эмне, Таласта жаттын белен?» – дейт. Анда Манас минет: «Ашыкпа, Чубак, урунбай жүргөн тоо барбы, урушпай жүргөн жоо барбы, деги аманат жаның соо барбы? Жоо болсо эмне экен, жолун болгур, ыйлаба, уруша-уруша чыгып кетербиз». Айкөл шашып да койбайт, кенебайт, кебелбайт. Ошондо шашкан Чубактын ақылы ордуна, каруусу боюна келет. «Мунун аты да Манас турбайбы, заты да Манас турбайбы! Өзү да Манас турбайбы, сөзү да Манас турбайбы! Манас жолбашчым, Алмамбет колбашчым болсо, калмактан корксом мени кудай урбайбы!» – деген Чубактын атактуу сөзү дал ушул жерде айтылат.

4. Жениши. Андан кийин жоону Манас жапырып, Сыргак кыргыз колуна кабар берет. Бакай баштаган кошуун келип, салгылаш күчөйт. «Азууларын аркайтып ат өлүгү тоо болот, муруттарын сербейтип эр өлүгү зоо болот» – эпос кыргын согушту ушундайча сүрөттөйт. Туруштук бере албай кытайлар качат. Түп Бәэжинден жардамга келген көк букачан Мадыкан дөө да женилет. Чубак Нескараны баш кылып кытайдын кырк төрөсүн туткундан келет. Төштүк мин балбанды байлан келип, айкөлгө тартуулайт. Кытай колу женилет, кыргыздар алар менен жарашат.

Нескаранын ақылы боюнча Эсенкан Бурулда менен Бирмискалга кошуп, мин кыз, көп дүнүйө тартуулайт. Бурулчаны Алмамбетке, Бирмискалды Чубакка нике кыйып алыш беришет. Манаска Чет-Бәэжиндин кандығы берилип, 60 күн той болот. Бирок ошол тойдун алдындагы бир окуя укум-тукумга унұтудай айтылып, ылакапка айланып кетти.

**5. Манасты унұткансып.** Кол башчы Алмамбет кол санағын алат. Ар бир он башы өзүнө тиешелүү жоокер эсебин өткөрөт. Кезек Тазбайматка келет. Кишиси-тогуз, өзү менен он. Бир кишиси кем. Сураса, башында эле өзүнө тогуз тийгенин, аларды аман сактап жүргөнүн айтат. Жарлық боюнча кишисин себепсиз жоготкондун башы алышынан. Тазбайматты алты жигит кармайт, башы алышынан болот. Ошондо Серек тұра калып: «Канын кеч, – дейт өтүнүп, – балким, Тазбайматтын эсебине кабылан Манас кирип калбасын. Тизмени карагыла». Серек айтқандай болот. Ошондо Тазбаймат: «Улук кишим сен болсон, унұткан кишин мен болсом», – дейт. Буга Манас баш болуп бүт кошуун каткырып күләт. Ошондан «Манасты унұткансып» деген ылакап әлибизде сакталып калыптыр.

**6. Соңку согуш.** Кыргыздар тойлоп, Бакай баш болгон баатырлар Таласка кетип, кол азайып, калган кошуун әс алат, тынччылық өкүм сүрөт. Бирок Конурбай тынч албайт, айбалта жасатып, аны менен бир ынгайы келгенде Манасты жарадар кылат. Согуш кайра башталат. Бул салттылашта дагы кыргыздар үстөмдүк кылат. Бирок карангыда да ийненин көзүн жаңылбай аткан Каражөй уулу Шыппайдар (анын аты айрым вариантарда Кожожаш делет) Алмамбетти, Чубакты, Сыргакты, андан соң Аккуланы атат.

Манас Акколпоктун жакасына тигилген болот окту чыгарып алыш, Аккелтени октоп, Шыппайдар менен катар отурган сегиз баатырдын башын үзө атат. Алардан алыс отурган Конурбай аман калат. Таластан Тайбуурулду коштол Бакай келет. Тайбуурулду минген Манас душмандан өч алат. Курман болгон баатырлар менен кошо Сыргактын соөгүн Кен-Булунга коет.


Сараланы карман алыш, үстүнө жибек суп аркан менен Алмамбеттин соөгүн он эки ороп, ага жүктөйт. «Айланайын Сарала, Алмамбеттин соөгүн аман-әсен көтерүп, элге жеткир. Бир өзүнө аманат», – дейт Бакай. Аナン Сараланын көкүлүнөн жыттап, жолго салат. Кыргыз колу тарайт. Манастын айбалта тийгенин арка моюн арасы ооруйт. Жарасы ыrbайт. Атка миңе албайт. Бакай жумшак тал менен карагай арчында, арчадан көрегече жасап, суп төшөккө Манасты жаткызып, бекемдеп танат. Бакайлар жолго чыгат. Таласка кетет.

## Суроолор

1. Чон казатта Алмамбет әмне себептен чалғын чалууга тандалган?
2. Чубак: «Чалғын чалчу сенсінбі, оорукта калар менмінбі?» – деп ачуусу келип, чатақ чыгарат. Чалғындан көро, оорукта калып, ордо ойноп, шапар тәэп жаткан артық әмеспи?
3. Бакайдын «Бөлүнсөн бору жеп кетет, бөлүнп калды кыргыз деп, болок әлге кеп кетет» деген сөзү жеке эле Чубакка тиешелүү? Же анын сага жана башкаларга да тиешеси барбы?
4. Конурбайдын алдаганына ишенүү Манастын кемчилигиби?
5. Чубак баатырдын кулагына доолду данқылдатса да, бою менен тен көтерүп, кайра жерге шалак эттирип таштап жиберсе да, айқөлдүн ойгонбой койгонунда бир сыр, табышмак бар. Ал әмне? Аナン ошол сыр ачылдыбы?
6. «Манасты унұткансып» – бул ылакап. Анын әмнеден келип чыкканнын билесинбі? Бирок кызық, неликтен Манас бир жоокерчелик да ысымы эске алышынан унұтутат?
7. Саралага Алмамбеттин соөгүн жүктөп, Таласка жөнетүштөт. Әмне үчүн мындаи ызаатты Сыргакка, Чубакка жасашкан жок?

## БААТАРДЫН НАВЫТ БОЛУШУ

1. Баланын үнү. Каныкей Манастын катында айтылғандай кылыш, Алмамбет менен Чубактын ордосун Кен-Аралга кондурат. Олондој кара чачты төбөгө түйүп, кара кашка аргымакты минип, балтыр бешик Семетейди өнөрүп, баатырдын жолун тоосуп чыгат. Жакындағанда кабакка кирип кетет да, баланы чымчыйт. Семетей бар-бар этип ыйлайт, чыркырап кулак-мәззи жейт. Баланын үнүн укканды, Манас кадыресе кайраттанат. Тайбуурулду минип, Акколпокту кийип, Бозкисени қынай курчанат. Көрсө, Каныкей атайды ушпинтиптир. Баласынын үнүн уксусин, кайратына келсін деп. Аナン айқөлдүн алдынан Каныкей чыгып, сумсайып карайт. Айтат: «Кангайдагы кармаштан, кабыланым, аман-әсен келдинбі? Берендердин бардыгын калмакка белек кылыш бердинбі? Төрөм, бүгүн көргөн әртөн жок, дүйнө ошондой. Алмамбет, Чубак эрге окшоп, ааламдан канча шер өткөн. Кеткенге кейиғен менен айла жок, өткөнгө өкүнгөн менен пайдала жок». Анда Манас минтет: «Каныш, бөлүнпө менин санаамды, алыш келчи бер жакка өлгөндөн көргөн баламды». Бирок Каныкей баланы атасына көрсөтпейт. Себеби айқөлдүн караганы аман калчу әмес. Айласы кеткенде, Манас камчысын берет. Каныкей аны Семетейдин чекесине тийгизет. Манас ошол чекеге тийгенин камчыны кур-кур жыттап, кубат алат. Аナン айбалтаны бөйрөккө таяп, ордого Чубак менен Алмамбетти жоктоп, өкүрүп түштөт. Андан соң Каныкей Төрт-Күлдүн төмөн жагына көчүп барып, кантты кардай томурат, сары майдан омурат. Манаска баглан козу, ширин баш жегизет. Аナン баатырдын арка моюн арасындағы кабылдаш калған жараны көрүп, салкын жайлогоо көчтөт.



Б. Жумабаев. Каныкей.

PDF Compressor Free Version

Үзүктөй калмак әр Шуутудан үпү-апы, кайнатма кара дарыны алдырып, жарага шыбайт. Манастын умачтай көзү ачылып айыгат. Анан баатыр Талас бойлоп конот.

2. Аманат. Ошондо Манас Ач-Маралдын боюнан бир караан көрөт. Ал баяғы Сарала.

Баяғы аманат қылып табыштап,  
Алмандын сөөгүн жүктөгөн,  
Ай тийгендей жаркылдаپ,  
Сарала келген кез белем?!

Уй күймұлчак Сарала  
Кектөн көкала булат тутулуп,  
Алмамбеттин сөөгүн,  
Айгайлаган сан колдон,  
Ошондо аман алып күтулуп,  
Айтайдын десе тили жок,  
Айбандан эстүү жарықтык.  
Қылт этип демеп, суу жутпай,  
Қырт этип чөпту чайнабай,  
Тұндө тынып калbastan,  
Күн мезгилин алbastan,  
Ошондо башын жерге салыптыр.  
Айбан да болсо Сарала  
Жаныбар аза күтүп калыптыр.  
Кен Таласты бет алып  
Жаныбар түптүз качып кальштыр.

Алмамбеттин сөөгү Ат-Башы аймагындағы Чеч-Тебе деген жерге коюлат.

3. Дүйнөдөн кайтуу. Ошондо Манас: «Жекени белге курчанған, жети түмөн кол келсе, желбегей кирип кол салғаны, алтын айдар, чок белбоо, арстаным, Алмам, ала жат!» – деп катуу өкүрөт. Айкөл бүк түшүп, төбөсү менен тик түшүп, сары зил кусуп жиберет. Қөрсө, бир кездеги Конурбай сайган найзанын болот учу кыр аркада калып ал жүлүндөн бери чиритип жиберген экен. Манас ушул жарааттан кайтыш болот. Керәзинде: «Өзөн бойлой конбогун, ерт ечкөндөй болбогун. Эри өлгөндө аялга, төркүнү жакын получу. Темиркан көздөй качып кет. Балтыр бешик чұнекты Ысмайылга бер. Жашы он экиге келгенде, ата-эне жайын билгизгин» дейт. Анан Аколпокту үстүнө жаап, Зулпукорду башына жаздайт, кашына булдурсунду илет, Аккелтени жанына сүйөйт. Капшытка көзүнөн жаш чурурган Желмаян чөгүп калат. Күмайык Манастын аягына жатат. Ак шумкар кайып болуп учуп кетет. Тайбуурул байладап салса токтобойт, айдан салса оттобойт. Кошой баштаган баатырлар коштошот. Анан Манас дүйнөдөн кайтат. Каныкей камдаткан Эчкилинин кара зоосуна (Баяндын та-

лаасына, Зулпукорго деп да айтылат) Манастын сөөгү коюлат. Жайдын ооз жагы жалгыз киши баткандар. PDF Compressor Free Version алты мин кой жаткандай. Алтын түркүк орнотулат. Ичи жарык болсун деп жакут таш, чирибесин деп арчанын күлү төгүлөт. Таманынан билектей суу агып турат. Бирок бул жай эч кимге айтылбайт. Бул сырды чыгарбоого баатырлар өлүп кетер ант кылышат. Ал эми Бакай теректен чаап жасаган жыгач тулкуну суп менен ороп, чарайна менен чаптап, булгаары менен капитан күмбөзгө коюшат.

### Суроолор

1. Каныкей баланы чымчып ыйлатуу менен Манас баатырга таасир корсоктүсү келгенбى?
2. Адамдан эстүү жаныбар Сарала Алмамбеттин соогүн Кангайдан Ала-Тоого алып келет. Бул окуя Манаска канчалык таасир этет?
3. Манастын жарасын айыктырган Каныкей эмнени байкабай калган? Эгер мурда билсечи?
4. Манас керээзинде Каныкейге: «Таластан качып кет, Семетейди Ыс-майылга бер, ата-энесин он эки жашка чейин билбесин» дейт. Эмне үчүн?
5. Эмне үчүн баатырдын соогү күмбөзгө коюлган эмес?

### ОКУЯЛАР ТОПТОМУ

Окуялар топтому эпосту кайталоо учун сага жардам берет. Окуя топтому сенин малайын. Анын кызматынан пайдаланган окуучу эпосту билет жана ой жүгүртө алат. Бул топтомго кирген ар бир теманын арасында окуя аркылуу айтыла турган ой, максат бар. Мисалы, 1-темада терөлгөн баланын салмагы 15 жашар өспүрүмдөй, уч карын май менен оозанат, эмчекти соргондо болу сут, абан суу, абан кан чыгат. Муну менен эмнени туунасыз. Демек, терөлгөн бала жөнөкөй эмес, ал балбан, алп болот.

Окуялар топтому аркылуу Алмамбетти Манас сыноодон өткөргөндөй, сен да өзүндү сынайсын. Катар номери боюнча ар бир сан менен белгилендиген окуяны кара. Билсен – «А» («айкүр» – «билим» дегенди түүндүрүт). Билгенин – «Ч» (бул «чик», билбейм» дегенди түшүндүрөт). Билбесен – «Чикке! Кана, эсептөп көр, канча айкүрүн, канча чигин бар?

«Манас баатырдын төрөлүшү» боюнча: 1. Уч карын май. 2. 48 ат. 3. Канымжан. 4. Ат кулактуу шабырда. 5. Акбалтанын сүйүнчүлөөсү. 6. Жакыптын талып жыгылыши. 7. Акбалтанын төрөлгөн бала жөнүндө дагы айтыши. 8. Жакыптын наалышы. 9. Акбалтанын таарыныши. 10. Жакыптын сүйүнчүгө бергени. 11. Баланын турпаты. 12. Кабылан, арстан. 13. «Биреөбүз түшүп эренге». 14. Чоң Жинди деген аттын коюлушу.

«Баатырдын бала чагы» боюнча: 15. «Малайлыкка берели». 16. Ошпурда. 17. Кырк чилтен. 18. 40 бала. 19. Канжаркол. 20. Кочку. 21. Жакыптын кейиши. 22. Акбалтанын сүйүншү.

«Алгачкы эрдиктер»: 23. Эсенкандин каары. 24. Ордону тебелетүү. 25. 200 балбан менен болгон кармаш. 26. Дөөдүрдүн кабары. 27. Жакыптын коркушу. 28. Манастын атасына айтканы. 29. Кандуу кармаш. 30. Денгенүн өлүшү. 31. Манаска жардамдашуу. 32. Жолойдун көрүншү. 33. Жолойдун суралычы. 34. Жолойдун Манасты сындашы. 35. Жолойдун кашышы. 36. Жай таш.

«Алтайдан Ала-Тоого кочуу» боюнча: 37. Манастын кан шайланышы. 38. Караберк. 39. Кайнагадан качуу салты. 40. Туулган жерди душмандан бошотуу чечими. 41. Текес. Тейиш. Сайкал. 42. Кааратай-Ырчыуул. 43. Алоокенин багыныши. 44. Акылай.

«Алмамбеттин баяны» боюнча: 45. Алмамбеттин төрөлүшү. 46. Чатак. 47. Алтынай. 48. Көкчөдө. 49. Бузукулуктун кесепети. 50. Ызгыч күш. 51. Манастын түшү. 52. Биринчи сыноо. 53. Экинчи сыноо. 54. Учунчү сыноо. 55. Туугандашуу. 56. Алмамбет баатырдын элинен кашышы боюнча кошумча маалымат.

«Баатырдын үйлөнүшү» боюнча: 57. Колуктуу жөнүндө Манастын айтканы. 58. Жуучу. 59. Жакыптын эки кызды сынашы. 60. Калын. 61. Калын маддийн капташи. 62. Үйлөнүү тою.

«Көзкамандар окуясы» боюнча: 63. Эсенкандин амалы. 64. Көзкамандын каты. 65. Манастын туугандарын тосуп алышы. 66. Манастын туугандарына бергени. 67. Манастын ууланышы. 68. Акайяр. 69. Каныкейдин Манасты күткарышы жана аны айыктырышы. 70. Көзкамандардын женилиши.

«Көкөтойдүн ашы» боюнча: 71. Көкөтойдүн кайтыш болушу. 72. Бокмурундун ашкага камыныши. 73. Мааникер. 74. Ашкага чакырылгандар. 75. Бокмурундун кошоматтанышы. 76. Нескаранын чатагы. 77. Кыргыз алптарын сыноо. 78. Бокмурундун ыйлашы. 79. Кошойдун акылы. 80. Жаш Айдардын Манаска барышы. 81. Манастын ашкага келиши. 82. Манастын Мааникер жөнүндө Кошойго айтканы. 83. Манастын чатакты тыышы. 84. Аштын шаан-шөкөттөрү. 85. Кара кытай, манжу журттун байгени талап, кыргыздын жылкыларын айдап кетиши.

«Чоң казат» боюнча: 86. Чалтын. 87. Бозуул менен Ырчыуулдун айтышканы. 88. Чубактын ачууланышы. 89. Бакайдын Чубакка айтканы. 90. Жылкыны кайруу. 91. Манастын үйкүсү. 92. «Азууларын аркайтып, ат өлүгү тоо болду, муруттарын сербайтүп, эр өлүгү зоо болду». 93. Жениш. 94. Манасты унуткансып. 95. Шыпшайдар. 96. Таласка кайтуу.

«Баатырдын набыт болушу» боюнча: 97. Баланын үнү. 98. Манасты дарылоо. 99. Сараланын келиши. 100. Манастын керээзи. 101. Манастын буюм-тайымдары. Желмаян. Кумайык. Акшумкар. Тайбуурул. Коштошуу. 102. Манастын кайтыш болушу.

### Тапшырмалар

1. Чикти айкүр менен алмаштырышын керек, ал үчүн ошон унуткан теманы кайталап кой.
2. Окуя топтому боюнча бир-биринді текшер.

### «БЕЙНЕ» ТОПТОМУ

- |           |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жакып:    | 4, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 27, 31, 58, 59.                                                                                                                                                                |
| Акбалта:  | 5, 6, 7, 9, 13, 14, 22, 31.                                                                                                                                                                            |
| Кошой:    | 37, 72, 77, 79, 82, 84.                                                                                                                                                                                |
| Бакай:    | 37, 39, 53, 89, 97, 203.                                                                                                                                                                               |
| Жолой:    | 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36.                                                                                                                                                                            |
| Алмамбет: | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 86, 90, 94, 95.                                                                                                                                        |
| Чубак:    | 41, 87, 88, 91, 93, 95.                                                                                                                                                                                |
| Каныкей:  | 59, 60, 62, 69, 80, 97, 98, 102.                                                                                                                                                                       |
| Манас:    | 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 65, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. |

## «БЕЙНЕ» ТОПТОМУН КАНТИП ПАЙДАЛАНУУ КЕРЕК?

1. Бул «Бейне» топтомунда эпостун тогуз каарманы берилди, ал эми сандар окуялар топтомунан алынды. Маселен, Жакыптын 4 саны аны ат кулактуу шабырда, кара суунун боюнча Кула бээни туудуруп, аксур кулундун түмшугун сыгып, кулагын үйлөп, телчитип жаткан жерин түүндүрүт, 6 саны—баланын төрөлүшүн уккан Жакыптын талып жыгылышы (калганы да ушундай).

2. Бул топтомдун кереги кайсы? Биринчи – образды толук түшүнүү үчүн керек, экинчи – саны боюнча тез издең табышына мүмкүндүк берет, демек, эмгегинди женилдетет, үчүнчү – сага ырааттуу, так багыт тартуулайт, төртүнчүсү – үстүрт эмес, терен билиминди камсыз кылат.

### Тапшырмалар

1. «Бейне» топтомундагы каармандар боюнча оозеки баяндап бер. (Бир каарманды бир окуучу айтып берет. Тапшырманы жазуу түрүндо, кааласаң, 4–5 барактан турган сүрөт менен жабдылган реферат кылсан да болот).

2. «Бейне» топтомундагы образдарды сүйлөп берүүдө сага «Ой сандык» жардамга келет. Ал сан менен туюнтулган окуядан (каармандардын тушундагы сандарды кара) ойду чубап алуунун жолдорун үйрөтөт. «Ой сандыкты» 147-беттен табасын.

## «СЕМЕТЕЙ» ЭПОСУ

Бул эпос – «Манас» үчилтигинин экинчи бөлүмү, башкacha айтканда, «Манас» эпосунун тикеден-тике уландысы. «Манаастагы» Бакай, Чыйырды, Каныкей, Жакып, тириү калган чоролор ж. б. ез жашоо-тиричилигин «Семетеиде» улантышат. Ал эми кайтыш болгон Манастын ордуна анын уулу Семетеий элге баш-көз болушу керек эле. Бирок кырдаал өзгөрүп кеткен болучу. Кан болууга далбастаган, дили, ниети бөлөк күчтөр бийликтө келет да, окуя башка нукта өнүгтөт. Ошентип, «Манастан» өзүнчө «Семетеий» эпосу өнүп чыгат. Бул эпосто баатырдыкты даназалоого караганда лирикалых жагдай басымдуу. Элдик үрп-адат, салт, сүйүгтө бир кыйла орун берилет. Сырткы душмандан ички душман күчтүүлүк кылат ж.б.

«Семетеий» эпосунун отузга жакын варианты бар, алардын ичинде Саякбайдын (316157 сап), М. Чокморовдун (71609 сап), Шапактын (42338 сап), Багыш Сазановдун (67704), Ыбырайым Абрахмановдун (23584), Тоголок Молдонун варианты салттык түрүктуу окуяларды толук камтыгандыгы менен айырмаланат.

### КАНЫКЕЙДИН КӨБӨШТӨН ЧАБЫЛЫШЫ

Манастын өлгөнүнө кырк күн толо электе Кебөш кан Каныкейге Кыргылчал менен Тазбайматты жумшайт. «Убадасын берип, айткан сөзгө көнсүн, Абыкеге тийсин, илгертеден эле өлгөндөн жесир калуучу, аны кайниси каалап алуучу», – дейт.

Буга Каныкейдин ачуусу келет. Манастын тузу урсун деп, канжар менен экөөн качырып, чала-була саят. Экөө качып барып болгон ишти Жакып менен Кебөшкө айтат. Анда Жакып: «Канчыкты сойгула, кара көзүн ойгула», – деп күүлөнөт. Кебөш минтип бакылдайт: «Мен дегениң аттан! Манастын казынасын баарынарга беремин. Барбаганынарды кылыш менен бөлөмүн. Шертим ушул». Аナン калың кол менен Манастын айылын чанытп кирет. Бул кабар Каныкейге жетет. Капаланып, алардан баланы аман алып калуунун амалын кылат.

– Энеке, – дейт Каныкей Чыйырдыга, – Ак-Чийдеги коргонду көздөй кач, ошол жерге жашын. Көз ачып көргөн, ооз ачып өпкөн жетиминди өлтүрүп коюшат.

– Чынырба, балам, көк жалдан калган жалгызды менин бооруман тартып ала албайт.

– Катыгүн эне, не дейсин, Чыйбыт, Кочкор эки арам, Адыбай, Көлбай төрт арам, Абыке, Кебөш – алты арам калмакка аттангансып бизге келатат. [Бекинер жер жок, белгилүү Манас шер жок, жашынды төгүп боздой, бээ саамга токтобой жашырын, энеке!]

Сексенге чыккан Чыйырды буркурап ыйлап, Ак-Чийге бет алат. Ал ангыча кан Кебөш келип бакырат.

Кара бет чамасын билсе боло. Канчы **PDF Compressor Free Version** лайм. Кыйын болсо Манасын тирилтип келсин. Баласын көкбөрү тартам, алып чыккыла!

Анан айбалта менен Каныкейди кенчиргэ тартып жиберет. Жарактап атка mine албай, карууга найза иле албай калган Каныкей төбөсү менен жерге бүк түшөт. Оозунан өжөк-өжөк кан кетет. Булдурсун менен әмчегин тиле-тиле чабат. Анан алмадай башын чаба турган болгондо, узүктөй калпак эр Шууту Көбөштү кармап, жан соогалап калат. Ошол кезде алты арам Көбөштүн жарлыгы менен Семетейдин бешигин таап алыш, көкбөрү тартып кетишет. Жоодон тартып алгансып эрдемсинашет. Төрт түлүктөн мал койбийт, тегерекке жан койбийт, соёруна мал, ичериине дан койбийт, такалуудан тай, тамгалуудан кой койбийт, калка кылар таш, сая кылар тал, саап ичер мал койбийт. Бүлдүргө болор жип, бүлкүлдөп үрөр ит калбайт. Ошондо Желденбай деген «сен Манастын тушунда качан киши элен» деп калыстык сөзүн айтат. Желденбайды ошол туура сөзү учун сүйрөтүп өлтүрөт. Ак ордону, жоо-жаракты талап алышат. Малды камчыга ченеп бөлүшөт. Каныкей әмчегин жара чаптырып, дөөгүрсүгөн дөбөткө кокусунан каптырып армандуу. Манастын керээзи боянча Букарга кетмей болот.

1. Семетейди алыш качуу. Ошол Көбөштүн чапканынан кийин Каныкей Семетейди көтерүп, энеси Чыйырдыны ээрчитип, Букарды көздөй качып жөнөйт. Баланы алмак-салмак көтөрөт. Балтырдан кара кан тамат. Караган, бута, таш көрсө бекине калат. Не кыларын биле албай, отура калып буркурап, Семетейди караса, алты күнү наар албай арбайып, итий болгонсуп калыптыр, кирпиктери саландайт, баркырап үн сала албайт, башы көтөрүлбөйт. Ошондо Каныкейдин күйбөгөн жери күл болуп айтканы:

—Айланайын, энеке! Ачкадан бала өлөт бейм, ажалы бүгүн жетет бейм. Эмчекте сүт жок, эс алдырып алууга мен бейбакта күч жок. Жашынарга кабак жок, жалмаларга тамак жок. Эми мен арстанча желип, азык таап келейин, алты күн күт. Кечик-сем, өлсөм камын жеп кеткин. Каныкей өлгөн экен деп кеткин.

Ушинтип турган кезде ак сакалын жайкалтып, Бозбууданын чайпалтып Бакай келип калат. Ал жетимди көрүп, Чыйырды менен Каныкейге кайрат айтмакчы болуп жолго чыккан. Кен-Колго көз салса, чан уюлгуйт, мал-жан көрүнбөйт. Ак ордо, тал, нар көрүнбөйт. Ар кайсы жерде оркоюп, бузулган дубал. Журтта калган ит жок, тартып койгон желе жок. Эмне болду? Муну көрүп карт Бакай кокту-колот, сайларды аралай чабат. Жүрөгүн мун жаралайт. Серепчилип ой-тоону карайт. Кайда? Анан Уч-Кошойдун колотуна көз салса, эрбен-эрбен эткен караан көрүнөт. Карга десе кузгундай, жору десе адамдай, адам десе сербейип, көрүнбөйт көзге караандай. Көнүлү башка бөлүнүп, көзүнүн жашы

төгүлүп, сакалдан жашы куюлуп, чаап келсе Каныкей менен Чыйырды! Кемпир болгон окуяны мындайча баяндайт:

«Бакай, арбын элек, аз болдук, алты арамдын айынан Ала-Көл элек, саз болдук, Ала-Тоо элек, пас болдук. Көбөш шүмшүк казандан бери талкалап, бизди кайырчы кылып таштады».

Бакай үшкүрүнө айтат: «Арстандардын тушунда күркүрөп турганда, дөөлөтүм ташып, алтын-күмүшкө бөлөнүп турганда, дөө болуп турган кезимде, неге өлбөдүм. Карылыктын айынан качып калдым. Кыргылчал сөзүнө турбады. Кырк чорону азгырып кан Көбөштүн кызматына кирип кетти. Эми кайгырба. Жетимин эр жетип, чачылганды жыйнайт, кеткен келет. Темирканга баргыла. 12 жыл күтөм». Анан Бакай эки буудан ат, отуз күнгө жете турган азык-түлүк берет. Каныкей Тайторуну, Чыйырды Акборчукту минип жолго чыгышат. Бакай бир кыйла жерге чейин узатып келип, калып калат.

2. «Кош, Талас». Каныкей кен Таласты кыя албай, көзүнүн жашын тыя албай минтип айтат: «Алтын бешик тууган жер, кагылайын Таласым, өйдө бассам өбөгүм, мүдүрүлсөм жөлөгүм, төбөмдөгү жылдызым, баарынардан айрылдым. Тентип баратабыз. Сөөгүбүз ар-ар кимдин жеринде калбаса болду. Арбагын менен артында калган баланы корго, айкөлүм. Өсүп-өнгөн кен Талас, элин менен аман бол. Кайрылып жерди карасам, кара боорум эзилет, карай берсем көз тойбай, кара көзүм тешилет. Как жүрөгүм жарылып, кабыргам менин эзилет. Кайда жүрсөм да, кен Талас, кетпессин менин эсимден, жетиминди жетилтпей, кандуу жаш кетпес көзүмдөн».

Ошентип, күйбөгөнү күл болуп, көрбөгөнү көр болуп, көзүнүн жашы көл болуп, Каныкей менен Чыйырды Таласты таштап кетишет. Аштуу-ашшуу бел, адыр-адыр белес ашат, мээ кайнаткан чөл басат. Күндүзүнде тынч албай, түн ичинде уйку албай жүрүп отурат. Мунарык баскан чөл менен, будур-будур бел менен, имерилген жол менен, ийри-бүйрү суу менен Букарды көздөй жол басат, жол басканды мол басат.

3. Каныкейдин көлү. Букардын чегине жеткенде, көзүнүн жашы төгүлүп, Каныкей мындай дейт: «Энеке, тулган жердин четине келдик, мен өткөндү айтып берейин. Атам адегенде эркек көрбөй, он эки кыз көрүптүр. Оё бычып, тоё жеп, ал кыздарын он эки канга бериптири. Он үчүнчү болуп мен туулупмун. Тоюма токсон союлуп, мени эркө кылып өстүрүшөт. Мен экиге чыкканымда Ысмайыл төрөлүптур. Он экиге чыкканда Букарага бийлик кылганмын. Олондой болгон кайран чач, так төбөгө түйгөмүн, каалаганды кийгенмин, желбеген жорго мингенмин. Алтын кемер курчанып, күндүзүнө бээ союп, түнөгөн жерге тай союп, Букардын кызын жыйганмын. Баглан козу, ширин этти сейилдикке жайнатып, алты күнү жол жүрүп, ушул жерге келчү

элем. Көрүнүп жаткан кен көлчүк, телегейи тен көлчүк. Сексен келин, сексен кызы сергип эркин күлчү элек. Алтын тактын жаңыныда зор килемим бар эле. Кырк жылы сууга таштаса, кыла-йып чети онбогон. Көлдүн тегереги чынар терек, булбулдуң мұкам үнү үзүлчү эмес. Энеке, ошол көлчүктү көрө кетелик. Алар көлчүккө келсе, таптаза башка көрүнүш: көлчүк соолуп, чынарлар куурап калыптыр, салынуу сарай, салкын жай ураган, топурагы тозгон. Каныкейдин боконосу болк этип, жүрөгү солк этет, көзүнө жаш алып, Чыйырдыга бурулат: «Кагылайын энеке, көлчүгүм соолуп калыптыр, бул эмне болуучу. Буркураттай долуну, бул укмушту жоручу». Ошондогу Чыйырдынын жоруга-ны: «Йылабагын, Каныкей, сынбасты уста жасабайт, өксүгөн менен айла жок, өкүрсөн өлгөн табылбайт. Өкүнгөн менен пайды жок. Түгөнбөгөн дүйнөдөн түркүн-түркүн эл өткөн, түрдүү-түрдүү шер өткөн. Оо, Каныкей, баш көтөр, көлчүгүн соолуп калганы – көк жалын Манас өлгөнү, чынарын куурап калганы – тайган иттей желип Таластан тентип келгенин, сарайын кулаап калганы – замандын баштан кетиши. Баш көтөр, Каныкей, ушул турган көлчүгүн касиеттүү жер экен. Белгиге төлгө салалык. Казанбактай кара чымды карачы. «Кабылан Манас, колдо» деп, Таластан караап кантарчы. Эгер ичинен кайнап суу чыкса, бизге кудай бергени. Суу чыкпаса, азаптын келгени. Төлгө кабыл келбесе, өлдүк, кабыл келсе, бир жакшылыкты көрдүк». Каныкей Чыйырды айткандай кылат.

Айбалтаны алыш, мойнуна кисе салып, Манастын арбагына жалынат. Чымды кантарат. Сүү! Кара булак оргуп чыгат. Көлтолот. Чынарлардын жалбырактары желге дирилдеп, жапжашыл ыранга бөлөнөт. Булбулдар учуп келип, бутакка конуп, комекейдөн күү төгөт. Кош буудан суудан кана шимирип, капчыктыры чыгат. Ошондо көзүнүн алды иринде, көкүрөгү кирилде, Чыйырды курду мойнуна салыш, ботодой боздоп Каныкейге жалынат: «Кагылайын, Каныке, кетилген болот кетилет, күйүттүү кабак ачылат. Семетей атасындай болот, андан көрө алыш кел, калган азыкты баабедин кылып, Тенирге жалынып коёлу». Анда Каныкейдин айтканы: «Алты күндүк жол калды. Мындан ары томуктай тоосу жок, кемегедей коосу жок. Буурусун чийген чийин, суур казган ийин жок, мунарык болуп бурчтанат, булангыр болуп уттанат, куулар учса кулаган куйкумданган жер ошол, куландардын туягы куйкаланган жер ошол, чымышп жәэрge чөбү жок, чып этимге суусу жок, так ошол жерге барганда, алдейлелген жетимдин ажалы бөөдө жетпесин, азыксыз айлабыз кетпесин». Анда Чыйырдынын айтканы: «Ажалы жеткен өлүүчү, өлбөгөн күнүн көрүүчү, тириү жүргөн адамдын ырысын кудай берүүчү, арыган ат семирчү, ачкан курсак тоюнчу, бул тилегибиз келген сон, куурап калган чынарга кайрылып булбул конгон сон,

бүл эмне көлчүгү

какшып калган көлчүгүн кайрадан сууга толгон сон, үзүлгөндөр уланат, чачылгандар жыйылат, ушул жерге түштөнүп, бир кубаңып өтөлүк». Ошондо алты чаначтан жарым көөкөр сүт, эки боруктун этинен жарты жилик эт калган экен дейт. Аны жеп, эс алышп отурушат. Ангыча айкырык! Чыйырды менен Каныкей не кыларын билбей калды: бүткөн бойдон ал кетти, өндөн кызыл кан кетти, шордуу көздөн бөлөк-бөлөк жаш кетти. Ошондо Каныкей эсине келип, энесине минтип айтат: «Төбөбүзден басат го, төгүп канды чачат го, чыркыратып куу жанды курмандыкка чалат го, казгалдак деген кайран күш кайрылбай учат талаа деп, тентип жүрүп өлдүк ээ, карындан чыккан бала деп, эми армансыз болуп салышып, көргүлүктү көрөйүн, тириүлөй колго түшпөстөн, кан кечишип өлейүн, энеке, батанды бер». Карбаластап жарагын алыш үзөнгүгө бут салат. Жок! Келген душман эмес, Ысмайыл. Ал каралуу эжесин тааныды. Анан айбалтаны булкуп алыш, бөйрөгүн таянып, жездекелеп өкүрүп жиберет: «Алышкан жоону тепсеген, көзүндөгү кайраты көк жалын болуп өчпегөн, арстаным жездем, өлбөй кал, оролмо тоонун көк мойнок сенириндей кан жездем, таштан кайра тартпаган, болоттон учтап аштаган темириндөй кан жездем, алсыратып элинди, артка таштап жеринди, айкөлүм жездем, өлбөй кал, улактуу кийик өндөнүп, эжеке, Букарга тентип келбей кал...» Ысмайылдын аркасынан балбандар да «кан жезделеп» өкүрөт. Ой-тоо тегиз дүнгүрөйт.

Ошентип, эки бир тууган көрүштөт. Ушул эле жолугушууда Каныкей Семетейди Ысмайылга берет. Ырым кылышп итаяк кечирип, чыбык кыркат. Ысмайыл саадактын огун сындырып, кылыштын мизин жалап ант берип, баланы багып алат. Букарга кош ат чаптырып кабар бердирет. Анан калаага киргендөн кийин, он жети күн той берет.

### Кошумча маалымат

Жолдо качып келатканда, чарчап-чаалыккан Каныкей касиеттүү байтерекке жалынат. Ошондо бул бай түп дарактын күпта жак бута-ғынан булактай оргуп сүт агат. Качкындар ошол сүттү жан аякка тосуп алыш ичишет, кадыресе тоюнуп калышат, ошол жерге түнөштөт. Түн ичинде он эки айры ак бугу келип, баланы түягы менен ойготуп, эмизип кетет. Алтүндө Семетей жок. Эмгектеген изи боюнча кубалап барган Каныкей баланы ак марал эмизип турганын көрөт. Анан ак марал кайып болуп кетет...

### Суроолор

1. Көбөштүн «Илгертең эле өлгөндөн жесир калуучу, аны кайниси каалап алуучу, Абыкеге тийсин!» деген сөзүндө чындықтын үлүшү барбы?
2. Каныкей Абыкеге турмушка чыгып алса, Семетейге залалы тиет беле?
3. Эгер Каныкей ок отпөс тоон кийип, жоо-жарагы колунда, астында алкынган тулпар болсо, ал Көбөш кандан чабылыши мүмкүнбү?

4. Эгер Каныкей менен Чыйырдыны Бакай таңтай калса, **качкындар**  
Темирканга (Атемир, Каракан деп да айтылат) жетет беле?

5. Көлчүктүн соолушу, кайра толушу кандай жышаан?

6. Эмне учун Семетейди Ысмайылга бала кылып берди? Каныкей озү  
чонойтсо болот эле да?

#### Тапшырмалар

1. Ойлон: – Адамдын башына оор иш түшкөндө аны табият түшүнөбү?  
Эмнеге байтеректен булактап сут чыкты да, Семетейди он эки айры мүйүз  
ак бугу эмизди?

– Семетейди эмизген ак марал, Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повестинде-  
ги эки баланы асырап чонойткон Бугу-Эненин, Молдо Кылыштын «Бүүдайык»  
поэмасындағы он эки айры мүйүз ак бугу – үчөөнүн ортосунда окшоштуқ  
жана жалпылық барбы?

2. Көркүү окуу: 1. Каныкейдин Талас менен коштошуусу. 2. Каныкей-  
дин көлү.

#### Сөз берметтери

1. Такалуудан тай койбойт, тамгалуудан кой койбойт. 2. Булдүргө  
борол жип калбайт, бүлкүлдөп үрөр им калбайт. 3. Арбын элек, аз болдук,  
Ала-Көл элек, саз болдук, Ала-Тоо элек, пас болдук. 4. Кайрылып жерди  
карасам, кара боорум эзилет. Карай берсем көз тойбой, кара көзүм теши-  
лет. 5. Көгөрүп жаткан көң көлчүк, телегеи төң көлчүк. 6. Салынуу сарай.  
салкын жай. 7. Арыган ат семирчу, ачкан курсак тоюнчу. 8. Улактуу ки-  
иик өңөнүп, эжеке, Букарга тентип келбей кал. 9. Алышкан жоону тенсе-  
ген, көзүндөгү кайраты көк жалин болуп очлогон.

#### СЕМЕТЕЙДИН ЧОНОЮШУ

1. Семетейдин чоноюшу. Темиркан Семетейди атасы Манас, жери Талас, апасы Каныкей экенин билгизбей чонойтот. Бир жашында ойногон балдарын жадатат, экисинде көзүнөн учкун чачыrap, эр мүнөзү көрүнөт, үчкө чыкканда жолборстукундай көзүнөн жалындан нур төгүлөт, төрт жашында төңтүш балдары кабыргам кыйрап калат деп качат, бешинде берендиги билинип, буудан минип, карууга саадак иlet, алтыга чыкканда «атасынан ашат» дешкен, жетисинде шер үндөнүп, жулунган, тогузунда теректерди түп-тамыры менен жулат, онунда ага каршы бир жан чыкпайт, он бириnde жанына оттой жигиттерди ээрчитет, он эки жашка чыкканда алоолоп күйгөн өрт болот, кармашканы мерт болот, ит агытып, күш салат, мылтык атып, жаа тартат, жол күзөтүп, жоо безейт. Тентектик кылып дилде чапан, ак селде кожону сабайт. Эшen, кожолор Темирканга келип даттанышат: «Коломтодон шор чыкты, Семетей аттуу зор чыкты. Кожонун башын айрып, эшнди сабады. Өзөндүн талын кыйып ал, бул жетимди тыйып ал. Антпесен Букардан кетебиз. Тайганча желип Каныкей, жетимди көтөрүп Таластан келди эле, бачагар кыргыз тукумун тый, болбосо бул жерде туруп нетебиз, түш-



Б. Жумабаев. Тайтору.

түштү көздөй кетебиз». Темиркан даттанғандарды зекйтіп: «Каныкей – өз сөөгүм. Баламды менден бөлбөгүн. Семетей – тулпардан калган туягым, туу казанат чунагым, найзага таккан желеғим, кудай алсын баарыңды, арбак урсун молдонду. Атасы Манас, энеси Каныкей экенин билгизбе». Бирок, «әл оозунда элек жок, бирөө айтып койсо, таятам жашырып жүргөн экен» деп, казынамды бузуп, буламды булас, түбүмө жетпесин. Букарды бузуп, Коконго кордук салбасын», деп ойлойт. Темиркан той бермекчи болот. Билген кишиге Манастын ашы, билбегенге балыны тою. Ошентип, тойго камынуу башталат. Кабар берилип, берендер, найзакерлер, балбандар, мергендер, кара жаак, жез тандай ырчылар, чечендер, эрлер, карылар, сегиз кандын эли чакырылат.

2. Тайторуну чабуу. Тойдун шаан-шекөттөрүнүн ичинен элжуртка кенири тараганы, атактуусу – Каныкейдин Тайторуну чапканы. «Эгерде балам атасын тарткан эр болсо, анда чапкан атым чыгып келет, жок, чыкпай артта калса, балам атасын тартпай калганы», деп алтымыш асый Тайторуну төлгө кылып чапмак болот. Ошентип, күлүктү суута баштайт: күрүттөн күрөп жем берип, күндө терин алат, арпадан аса жем берип, айда терин алат. Мейкин сары талаада учкан күш менен жарышып, асмандаған буудандын оозу менен алышып, окоро түйгөн чон тизгин алаканда карышып, Каныкей Тайторунун ачуу терин чыгарат. Табына келген Тайтору тоо бүркүттөй күрүлдөйт, сөөгүнөн чыккан ачуу тер туяктан ылдый куюлат. Каныкей олондой болгон кара чачты төбөгө түйүп, әркек кийимин кийип, чабылчу 643 тулпарга көкүлүп көк жибек, куйругун куу шайы менен түйүп, алды менен токсодогу Чыйырдынын батасын алып, анан Тайторуну чабышка кошот. Бул аракетке ызаланган Ысмайыл Семетайди чакырып: «Жанагы эжен ээлигип ат чапмак болуптур, астыга келсе Тайтору, «Манастан» ураан салып кел, артта келсе Тайтору, эженди курмандыкка чала кел», – деп тапшырма берет. Бул сөздү уккан Семетей алтымыш балбан эр менен оозунан түтүн буркурап, көзүнөн жалын шыркырап жөнөп калат... Ошол кезде әэрдей белесте турган Каныкейдин ийнинде отурган периште – үнү угулуп, бирок өзү көрүнбөгөн жыланач бала шыбырайт: «Эй, Каныкей, байкушум, алдыга келсе Тайтору, уулундун жүзүн көрөсүн, артта калса Тайтору, кардынан чыккан баладан ажалдан мурда өлөсүн». Муну укканда Каныкейдин ою онго, санаасы санга бөлүнүп, көзүнүн жашы төгүлөт. Не кыларын биле албай, үстүнө каран түн түшөт.

### 3. Каныкейдин арманы

...Аркама бүткөн олон чач  
Өрүп алмак болдум ээ!

«Ат чабам» деп ээлигип,  
Айкөлдөн калган жалгыздан,

Өлүп алмак болдум ээ!»  
Деп ошентип Каныкей,  
Манастан калган дүрбүнү,  
Мойнунан жулуп алды эми,  
Дүрбүсүн салып турду эми.  
...Дениздин берки бетинде,  
Оргуп-оргуп чаң чыгат.  
Темиркандин төрт тулпар  
Узап чуркап алыптыр.  
Андан бөлөк бир жылкы  
Кайда экени билинбейт,  
Канча карап турса да,  
Каныкейдин көзүнө  
Жалгыз караан илинбейт.  
«Ай каранғы болгондо,  
Түн эмине болуучу?» –  
Деп ошентип Каныкей  
Кайра дүрбү салды эле:  
...Кен Мойноктун мойнунда  
Келе жатат Тайтору  
Үч жүз аттын сонунда...  
«Арбак урган Тайтору  
Эми кайдан жүгүрдү!»  
Деп, ойлонуп Каныкей  
Чымындай жандан түнүлдү.  
Кабыргасы сөгүлүп,  
Кан аралаш аккан жаш  
Акборчуктун жалына  
Шорголоп турду төгүлүп...  
«Алда, чиркин, куу дүйнө,  
Мандай сөөгүм кайкы эле.  
Туулгандан муңайып,  
Күн көрөрүм тайкы эле.  
Боз карчыга Чолпонум,  
Жоо жарагын кие элек!  
«Атам» деген Ысмайыл,  
Жат экенин биле элек,  
Айкөлүм Манас көк жалдын  
Ата экенин биле элек.  
Тайган иттей мен шордуу  
Желгендигим биле элек.  
Таластан качып бала үчүн  
Келгендигим биле элек.  
Күйүктүн белин чыркырап  
Ашкандыгым биле элек.

Аркалап алып Таластан  
Качкандыгым биле элек.  
Эненмин деп жалбарсам,  
Эзелде чунак болбойт ээ!  
Кылчайбай шилтеп кылъычын,  
Курган жанды койбойт ээ?!  
Жолуман карман алат ээ?!

Дөөгүрүсп турган балбандар  
Көк бөрү кылып алат ээ?  
Чыркыратып өзүмдү  
Чукуп таштап көзүмдү,  
Жол үстүнө сүрөтүп,  
Дангыттарга жарат ээ?!

Талаада сөөгүн данкайып,  
Көмүүсүз болуп калат ээ?  
Чакылдаган чакчыгай  
Чарасына көзүмдүн  
Уяларын салат ээ?  
Тал жибектей чачымды,  
Айдай иймек кашымды  
Куркулдап кузгун тытат ээ?!

Кардан аппак этимди,  
Жулкуп таштап бетимди  
Ит-күштар келип жутат ээ?  
Ботодой болгон көзүмдү  
Каркылдап карга оет ээ?!

Каалгадай ак тишка  
Шакылыктап сагызган  
Ойноктоп эркин конот ээ?  
Алмадай болгон эки эмчек,  
Кара жору тоет ээ?  
Жайдары жазы кабагым  
Кажырдын жеми болот ээ?  
Бүлкүлдөгөн бөйрөкүт  
Түлкү какшаал оёт ээ?  
Бурулуп бүткөн булчунду  
Бурдан-бурдан сугунуп  
Бөрүлөр талап тоет ээ?  
Жоболондуу төлгөнү  
Тартпай койбой не болдум?!

Тоодой болгон Торуну  
Чашпай койбой не болдум?!

Деп, ошентип Каныкей,  
Бурамалуу дүрбүнү  
Дагы бурап имерип,

«Алтын ооз дүрбүнү  
Алты жолу салайын!  
Аябай анык түнүлүп,  
Баламдын колун тийгизбей,  
Канымын күйгүзбөй  
Мен өзүм өлүп калайын!»

**4. Тайторунун чуркашы**  
Бурамасын имерип,  
Буркурап ыйлап жиберип,  
Буудандын оозун бурду эле  
Дүрбүсүн салып турду эле.  
...Ит-Торпунун жолунда  
Кезең кырдын оюнда  
Санап көрсөн Тайтору  
Келе жатат кайран мал  
Алтымыш аттын сонунда.  
Башын жерге салыптыр,  
Аркардай арыш алыптыр,  
Мойнун жерге салыптыр.  
Болжолсуз арыш алыптыр.  
Желгенине жел жетпей  
Жеткилен чуркап калыптыр.  
Басканына мал жетпей  
Башкача чуркап алыптыр.  
Энкейиштеп алганда  
Коржондогон Торунун

#### 5. Тайторуну сүрөө

Ошентип, Каныкей бурамасын имерип, дагы караса, Тайтору он эки тулпар сонунда. Муну көрүп турғанда, Каныкейдин көз алдында арбактар...

«Аламга жетер даты,— деп,  
Аяшымдын аты» — деп  
Алтын айдар, чок белбоо,  
Азизкандын жалғызы  
Ай сарала ат минип  
Жал-күйругун чарт түйуп.  
Жалаң кылыч байланып,  
Көпкөк темир курчанган.  
Жети түмөн кол көрсө  
Желгине кирип кол салган.  
Кыргындан кыя кайтпаган,  
Өлүмдөн кайра тартпаган,

Эликтей колу сайылат.  
**PDF Compressor Free Version**  
Жал-күйругу жайылат.  
Талаа-түзгө келгенде  
Таманы жерде тарсылдайт.  
Кара болот ооздук  
Көмөкөйде карсылдайт,  
Араандай оозу ачылат.  
Кан аралаш ак көбүк  
Омуроого чачылат.  
Кара болот ооздук  
Көмөкөйдү каккылайт.  
Талжибектей күйругун  
Чаткы аякка чапкылайт.  
Көкүлүн көккө ыргытып,  
Көнөктөй болгон түягын  
Көрүнгөн жерге мылгытып,  
Ойноп кетчу немедей  
Ойсондоп башын чулгутуп...  
Буйдала түшүп дүрбүсүн  
Дагы салды токтолуп.  
...Сары адымак урчукта,  
Салынган тоонун тумшукта  
Көрүүчүнүн жонунда  
Кара талаа боянда  
Келе жатат Тайтору  
Отуз тулпар сонунда...

Акбалтанын Чубагы.  
Ач кыйкырык, куу сүрөөн  
Алышса адамдын алы жетпеген,  
Арстандын тиши өтпөгөн,  
Көк рапыс тон кийген,  
Көкала сындуу ат минген,  
Зордугу тоонун сенирдей,  
Жоо көрүнсө жегидей.  
Касаба колдо көрүнгөн,  
Оозунан оту төгүлгөн,  
Кыйкырып найза сунганды  
Кырк мин колдой көрүнгөн.  
«Женекемдин аты» — деп,  
Угулду мага даты деп,  
Айланайын шер Чубак  
Артыкча сүрөп алыптыр...  
Асты жагын карасан,  
Кара болот кыргагы,  
Кабылан Манас Сыргагы.  
Чыканактап калбаган,  
Чырм этип уйку албаган,  
Атка женил тайга чак,  
Ар убакта жолго сак,  
Уйкусу жок эр Сыргак:  
Кыраакы баатыр көрөгөн,

Кыйкырышкан жоо келсе,  
Кызыл канга бөлөгөн.  
«Угулду мага даты» — деп,  
Бул женекемдин аты» — деп,  
Бакырыгы баш жарып,  
Кыйкырыгы таш жарып,  
Бала жолборс эр Сыргак  
Тайторуну сүйрөлөп,  
Өбөктөп чаап калыптыр...  
Анын артын караса,  
Майлаган буудай жүздөнүп,  
Күүгүм туман көздөнүп,  
Кара чаар кабылан  
Капталында чамынып,  
Чолок көк жал арстаны  
Жандай салып камынып,  
Кан майданда жүргөндө,  
Камыгып, чоочуп, шашпаган.  
Отуз эки жашында  
Канышын каран таштаган,  
Аккула минген шер Манас  
«Байкүшүмдүн аты» — деп,  
Угулду мага даты» — деп,  
Тайторуну соорулап,  
Өзү кууп алыптыр...

Арбактарды көргөндө, Каныкей чынырып ыйлап жиберет, карагаттай көзүнөн камчы бою жаш кетет. Акборчуктун жалына кан аралаш ысык жаш агып турат шорголоп. Аナン эсине келе калган Каныкей дүрбү салса, Тайтору алты буудан сонунда. Баягы Таластан ала чыккан Алмамбеттин сырбаранын кыргы менен кыргылап, тарткы менен тарткылап, жойкума менен жойкулап, тазалап, сүмбө менен сүмбөлөп, куру дүрмөт менен октоп, ошол кезде уч буудандын сонунда келе жаткан Тайторунун кулагы менен көкүлдөн эки эли ёйдө ашырып, күп дегизе бир атат. Мылтыктын үнү чыкканда Тайтору жал күйругу диркиреп, тоо бүркүттөй күркүрөп, куюшканы шакылдап учат. Ошентип, Тайтору 643 тулпардын бирине да чендетпей жети бута алдыда келип, биринчи байгеге ээ болот. Каныкейдин төлгөсү төп келет, ал эми Ысмайылдын ташырмасы менен кеткен Семетей «эжесине» тийбейт, кайра «баласыздай кылбайлык» деп жардам көрсөтүүнүн камында болот. «Тайторуну чыгаралы, алдыда атакемдин Актулпары чыгып келатса да, карман соёлу», — деп Семетей жанындағы балбандардан ак буудай нанын чайнатып, кылыштын мизин жалатып ант алат. Жолдон Тайторунун көп буу-

дандардын баарынан жети бута чыгып кедатканын көргөнин кийин, баары «Манастан» ураан чакырып, күлүктүү сүрөп алат.

6. Семетейдин Сарытазга жолугушу. Көбөш Семетейдин өлбөгөнүн билип калып, Сарыны кыйнап, аны тап дейт. Сарытаз билбеймин дегенден кайтпайт. Ачуусу келип, Сарыны Жакыпка кул кылып берет. Ошондо ал Семетейдин аркасынан качып кетет. Эч кимге көрүнбей көмүрчүнүн башы болуп жан сактайт. «Оюлгур болсо, он экиде – баш, союлгур болсо, жыйырма экиде – жаш, он эки жыл күтөйүн» дейт. Сарыга Семетей кокусунан жолугат. Бала жолборс Семетей Актулпарды минип, колуна Ысмайылдын шумкарын кондуруп, ат аябай мол жүрүп, Май-Булактан өтүп, Кен-Көлчүктүн белесине чыгат. Асты мунарык. Үйдөй чынар, боз бадал. Гүл – Токой-Ата деген жер көрүнет: будур-будур бел, будурмак ашуу, адыр-адыр бел, адырмак ашуу. Беөт-беөт саз. Каркыра куркулдап, турнанын үнүнөн кулак түнат. Булбул сайрап, күкүк сүйлөнөт. Алмасы бышып, дөн болгон, жийдеси түшүп, көн болгон. Жалбырагы жаргактай, кара курту бармактай, балтырканы билектей, маралдары инектей, кыргоолу кызыл көйнөктөй. Семетей Көкшумкар менен көп илбесин алат, канжыга каз менен кууга толот, ал жерге батпаганын куюшканга тәэктейт. Ангыча союл тийсе жар көчүп кеткен доолbastы камчы менен кан дедире чаап койду эле, көнөчөктөй, текөөрү темир, тәэги жез, канаты алтын, эки кез көк бостек күн чыгышты беттеп учат. Семетей ага Көкшумкарды салат. Адис шумкар кыргоолго жетип, тырмак саларда, жан талашып бостек тик ылдый сайылып, чөп алачыкка имерилет. Семетей чаап барса, кызык бир дөө жүрөт, башы таз, төрт аркан бар жонунда, эчки тону этинде, эрдик сүрү бетинде, жаткан иттей кашы бар, жан казандай башы бар. «Желмогуз болсо керек» деп ойлонот бала. Аナン кылган ишин карап, таң калып турат. Тоо мойнундай чон орок менен кош колдоп тикенектүү токойду кыят, төөче жөөлөп, ачып көзду жумгучча, андай-мындай дегиче, үрпейгөндүн баарын койгулап, тоодой кылып үйүп жиберет да, кытай оттук боор таш менен кырып ийип чок кооп, куу тезекке от коет. Күү дегизе үйлөп тегерегин уйрөт. Аナン алты көнөк суу баткан өгүз баш кара жанаякты, кайнар кара булакка малып, суу сузуп алып күр дегизе бир ууртап, күр дегизе бир бүркүп, бир бүрккөндө мин бүркүп көмүр очет. Заматта алтымыш төөлүк көмүр пайда болот. Семетей салам айтат. Сарытаз алик алмак турсун, карап да койбайт. Зынгырап украй калгансыйт. Семетейдин ичи чок, эки көзү оттой жайнайт. Айтат: «Шумкарымды алып бер!». Сарытаз дагы эле карабайт, көмүрүн шилейт. Баланы бучкагына тенебайт. Ошондо Семетей Сарытазды жөөлөтүп кирет. Анда Сарытаз минтип айтат: «Атандын көрү жетим кул, эми киши болгонсуп, эмне коркондойсун? Таласты таштап тентип жүргөн сен

кандаид да, кандаидын тепкисинде чыдабай көмүрдө жүргөн мен кандаид? Оюнда эчтеме жок. Өз атынды минип, өз тонунду кийгенсийсин. Эмнеге мынча желигесин? Он экиге келипсин, өз элин менен өз жерин Таласка качан кетесин? Ысмайылдын күш салуучу жалчысы, Темиркандин күш салуучу бакмасысын». Муну уккан Семетейдин оозунан түтүн буркурдайт, көзүнөн жалын шыркырайт. Кара жаак булдурсунду кармай калып имерди, энкейип турган Сарыны май куйрукка тартып жиберди. Таздын кудайга үнү угулуп, көмүргө башы тыгылат. Жаргак шым айрылып, кара кан сызылып агат. Ачуусу келген Сарытаз көмүрдөн тура калып минтип айтат: «Жетим кул, кызыл-ала кылгандай менде кырк атан, кыргыз очу жок. Бул токой сага жер эмес, атан Манас көк жалдын өпкөсүн сайган мен эмес. Белинди бекем бууп ал, атанды мойсоп таштаган Конурбайдан кунун кууп ал. Бул талаа сага жер эмес, энекендин эмчегин жара чаап качырган Абыке, Көбөш мен эмес. Көк жал атан өлгөндө, Абыке, Көбөш жоо болуп, Манастан калган дүйнөнү камчыга ченеп бөлгөн. Энен ошондо Букарга тентип келип, чыбык кыркып ырым кылып, итаяк аттатып сени Ысмайылга бала кылып берген. Эми эл-журтунду билбей, ай-талаада тентип жүрөсүн. Тәэк, таяк кылып өзүнду мен мында көмүр очуруп жүрөм. Кан Манастын баласынын өз элине карабай качып жүргөнү кандаид кеп? Темирканга дene кул болуп жүрүү кандаид кеп? Каныкейдей шордууну тентиген жесир катын дедиргөн кандаид кеп? Эр болсо элин табар деп, аркандан келип тил уккан мендей шордуу бар бекен? Же энесин «эжем» деп жүргөн сендей шордуу бар бекен?

Ошондо Семетейдин жашы он талаа, Сарыга жалдырайт: «Кагылайын, Сары аба, билбегенди билдиридин, ойго келбес санааны көнүлүмө илдиридин. Булдурсунга жонунду билбестиктен тилдиридин. Колум тийди, кечир. Керек болсо айнектей эки көзүмдү оюп ал. Актулпарды ал, керек болсо жанымды ал, аба. Бул айтканын чын болсо, көргөзөмүн көзүнө киши көрбөс сонунду, аба. Манас атам, Каныкей энем экени чын болсо, сизди аргын менен кыргызга кан көтөрүп алармын. Айтканымды кылбасам, төбөсү ачык көк урсун, төшү түктүү жер урсун, атагы урсун Таластын, арбагы урсун Манастын!»

7. Таарынуу. Сарытазга жолугуп келгенден кийин, «Тегими-ди айтпай койду» деп Семетей Темиркан менен Ысмайылга таарынат. Көк шумкарды чынарга ыргытып, Актулпарды бош кооп, Акканкыны жазданып, кыбыланы баштанып, тердикти жамбашына салып, жумган көзүн ачпастан, сунган бутун тартпастан, чукуранып ойгонбой жатып алды дейт. Кабарчыдан кеп угуп Темиркан жетип келип, жети кара буканы кескилетип жиберип, алтымыш торпок, кырк эркечти садага чаптырат. Аナン өзү жалынат. Бала былк этпейт. Молдолор дарс окуп, кожолор дуба

салат. Бала бир былк этип койбайт. Ысмайыл, андан соң чоң энеси Алтынай, энеси Күмүшай жалынат. **PDF Compressor Free Version** Жан деген кызы: «Бирге жұргөн кыялаш, бир энеден уялаш, кагылайын Семетей, кан таарынган болобу. Кагылайын уялаш, калайыктын атасы, калкандуу тондун жакасы, көп чүкөнүн са-касы, түяктуунун тулпары, азуулуунун арстаны, тургун, иним, таарынба», – деп мойнұна колун салып, кытыгылап жиберет. Ошондо каарданған Семетей әжесин: «Бейбак, кытыгылап күлгөндөй се-нин ала турған күйөн жок», – деп кагат. Ызаланған Кишимжан миндет: «Әшек баксан ардактап, тулпар болбайт, эли башка бул қыр-ғыз тууган болбайт». Ошол тапта шаардың төрөсү Келәйкан деген келип жанаякка толтура арак куюп, мындаі дейт: «Он эки күн таа-рынып, аш ичпедин. Минте берсөн ичегин күйүп, дарт болот, боор этине кан толот. Муну ичип кой». Семетей буга да болбайт. Ошондо Келәйдүн жини келип: «Мен эмне, Таластагы элинди қырып сал-дымбы, же Каныкейди талап алыш качырган Абыке, Көбөш мен бекенмин. Деги эле Букарда Манастын өчу жок. Ошол жердин бала-сын тукум қылам деген Темирканда ақыл жок. Эзелден желке тон болбайт, әптесен жәэн әл болбайт», – деп сүйөгөн башты кое берет.

8. Каныкейдин жомогу. Кубанған Семетей ыргып турат. Ай-дай бетин нур чалат. Алтын кемер курчанып, эт жүрөгү өрт бо-луп, эки көзү төрт болуп, Каныкейге жетип барат. Ошондогу Семе-тейдин айтканы: «Сен, әжекем десем, энемсин, толкуган көлдөн жетимди көтөрүп өтөр кемесин. Кааласам, кадыр тұнұмсұн. Каз конбогон көл барбы, казылбаган көр барбы, алл Манастын бала-сына качып жүрөр жөн барбы? Катығұн энем, әл кайда?» Каны-кейдин жообу: «Оо, кулунум, угуп ал...» Анан ал әл, жерди бир-ден терин айтат: Таласка барчу жолду айтат, Манастын көзү өткенде, алты күнү аш ичпей, алты күнү үн баспай улуп калган Кумайык жөнүндө, Алтын туурун талкалап учуп кеткен Акщум-кар жөнүн жомоктойт. Дагы Таластын суусу ташып, тал башы-нан ашканда, суу кечсе, Алмамбет, Манас, Чубак, Сыргактын арбагы жолугарын, Манастын алдатып жарадар болгонун, аナン табак-табак кан кусуп жатып, «төркүнгө барып, баланы Ысма-йылга ырым қылып бер» дегенин айтат. Манастын күмбөзү, ан-дагы сүрөттер, Бакай, Желмаян, калк жайын, Тайбуурул, Абы-ке, Көбөш жөнүндө, атасынын жоо-жараптары: Аккелте, Сыр-найза, Акчопкут, Аколпок, Айбалта, Акалбарс жөнүндө, кандай шым тууралуу баяндайт. Бакайга ишен дейт.

### Суроолор

1. Манас, Семетейдин чоноюшунда кандай оқшоштук, айырмачылык бар?
2. Эмнеликтен Ысмайыл: «Артта калса Тайтору, эженди курмандыкка чалып кел», – дейт.
3. Ысмайылдын тапшырмасы боюнча Семетей Каныкейди өлтүрүп көюшү мүмкүн беле?

4. Эгер Тайтору жарыштан чыкпай калса, Семетей атасы Манас, жери Талас экенин билбей, Букаралык баатыр болуп калат эле да. А Сарытаз айт-пай койсочу?

### Тапшырмалар

1. Ойлон: – Төлгөө ишенүүгө болобу? Азыркы төлгөчүлөргө карата көз карашың кандай?

– Тайторуну Манас жана анын чоролору сүрөгөнүн Каныкей көрөт. Бул кандай, сүрөгөн кимдер? Арбакпы? Элеспі? Кайыппы? Көзгө неликтен көрүнөт?

2. Көркүтүү оку: 1. Каныкейдин арманы. 2. Тайторуну сүрөө. 3. Гүл-Токой – Ата жери.

### Сөз берметтери

1. Құрғытөн күрөп жем берип, күндө терин алат. Арпадан аса жем берип, айда терин алат. 2. Асмандаған тулпардын оозу менен алышип, окоро түйген чоң тизгин алаканда карышып. 3. Оозунан түтүн буркурап, көзүнөн жалын шыркырап. 4. Ою онго, санаасы санга бөлүнүп. 5. Тоо буркуттой күркүрөп, куюшканы шакылдап. 6. Жаткан имтей кашы бар, жан казандай башы бар. 7. Бир бүркүп, бир бүркөндө миң бүркүп. 8. Аркан-дан келип тил уккан мендөй шордүү бар бекен, же энесин «әжем» деп жүргөн сендей шордүү бар бекен? 9. Жумган көзүн ачпастан, сунгандын тарта-пастан. 10. Коргону бөлөк көктөлбайт, көңүлүк бөлөк әптелбайт. 11. Эзелден желке тон болбайт, әптесен жәэн әл болбайт. 12. Эт жүргөгү орт болуп, эки көзү төрт болуп..

### СЕМЕТЕЙДИН ТАЛАСКА КЕЛИШИ

Ошентип, Каныкейден эл-жеринин дарегин уккандан ки-йин, Семетей Таласка жөнөйт. Адыр-адыр тоо, боз будурмак бел ашып, эзи талаа, әрме чөл басып, нечөн дайра суу кечип, жүрүп отурат. (Мунарыктуу чон белести ашса, Таластын ичи көрүнөт, чыдай албай жетимдин көзүнүн жашы төгүлөт.

Жылгындуу Кен-Кол, чон  
Талас,  
Жер соорусу турбайбы,  
Муну жердеген адам  
тунбайбы?!

Адыр-адыр бел экен,  
Бөлүнгөн эчен төр экен  
Бөлөкчө бейиш жер экен!  
Адырдан аркар куюлуп,  
Адырдын чөбү суюлуп.  
Будурдан бугу куюлуп,  
Будурдун чөбү суюлуп.  
Тектириден теке камалып,

Текенин жүну сабалып,  
Керүүдөн кийик токтолуп,  
Текеси жүздөн топтошуп,  
Жаткан экен кен Талас!  
Тоолорунда улары,  
Токоюнда чынары,  
Оролуп чөптөн жүрө албайт  
Бугу, марал, улары.

1. Кумайык  
Адыр-адыр бөлүнет,  
Алыстан караан көрүнөт.  
Эски жүну булайып,

Кош кулагы чунайып.  
Улуп чыкты Кумайык.  
Бөксө менен бөгүлүп,  
Бөгүп келди Кумайык.  
Көздүн жашын иргелтип,  
Төгүп келди Кумайык.  
Үч-Кошойду жәккетеп,  
Үрүп жүргөн кези экен,  
«Семетейим келет» деп,  
Билип жүргөн кези экен.  
Кумайыкты күчкетап:  
«Айланайын Кумайык,  
Каракандын шаарына  
Кара кылар тууган жок  
Качып кеткен – мен байкүш,

Семетей андан ары түбүнөн ташы калдырап, устүнөн көбүк жалбырап антарылып, сөгүлүп, төө өркөчтөп төгүлүп, ташып, тал башынан ашып кирип жаткан Талас суусун Ак тулпарын чуратып, жардын башын уратып кечип өтмөй болот. Аны ташыган дайра ағызып жөнөйт. Ошондо Семенди ай Сарала ат минген, түпөгү жок найза алган, сары жаргак шым кийген Алмамбет, көк ырапыс тон кийген, Көгала сындуу ат минген, ач кыйкырык, куу сүрөөн, алысса, арстандын тиши өтпөгөн, Чубак, теке жоомарт ат минген, темирдей көпкөк тон кийген Сыргак, жетимиш түркүн тил билген, кара чокко айдаса, калмак тилин билүүчүсү, кызыл чокко айдаса кытай тилин билүүчүсү, Ажыбай сүрөп калыптыр. Андан ары караса, «Жетилип келген жетимим, жерден колдоп аламын, ар качан көзүм саламын» деп күүгүм туман көздөнүп, майлаган буудай жүздөнүп, асман менен жериндин тирөөчүнөн бүткөн, айын менен күнүндүн бир өзүнөн бүткөн, ай алдында булуттун салкынынан бүткөн, асмандагы жылдыздын жаркынынан бүткөн эр Манас сүрөп алыптыр. Ошентип, Семетей ташыган дайрадан аман-есен кечип өттөт. Андан сон атасынын күмбөзүнө барат. Мууну бошоп, алтын жаак айбалтаны бөйрөкке таянып, «атакелеп» өкүрүп ыйлайт. Ошондо күмбөздүн ичи күүлөнүп, өзүнөн өзү сүйлөнгөндөй болот. Бул Каныкей апасы айткан жакшы белги эле.

Андан сон кузгундай көзү кызарган, моюн сөөгү узарган, көкүрөгү кирилдеген, Көкчологун камчылап, көзүнүн жашы тамчылап, төө кайтарып жүргөн Бакайга жолугат. Бакайдан мурун төөлөр, асый тайлак, тай тайлак, баары чуркап тайтандап, Семетейге жете келишет да, буркурап жыттап калышат. Бакай да «Бул ким болуп кетти, Семетейби, башкабы? Бир сынап ала-йын», – деп түбу менен жаш теректи жерден жулуп алып, ошону

Кан Манастан айрылып  
**PDF Compressor Free Version**  
Кангырап калган – сен байкүш.  
Атамдан калган – мен карып.  
Талаалап жүргөн сен – карып.  
Деп, ошентип Семетей,  
Кумайыкты жетелеп,  
Баар жагын төтөлөп,  
Барбайып карап турганда,  
Кула чолок кайып бээ,  
Келе калды жанына.  
Энеси Каныш айткандай,  
Ай түяк чалып жолуна,  
Кумайыкты тойгузду,  
Кула бээнин жанына.

менен качырып кирип барганы... Бала качпайт, болкооп салам айтат. Аナン экөө кучакташып көрүштөт, коргошундай эришет.

2. Жакыптын тосуп альшы. Бакай Семетейди ээрчитип чон атасы Жакыптыкына жөнөйт. Адегенде ит кыялын байкап, чалгындал келейин деп өзү барат. «Тентип кеткен чырагын Семетей келди, сүйүнчү!» – дейт. Жакып чал адегенде тетири карап толгонуп, кайра жойлонуп, карсылдал күлөт. «Бачым, Бакай, барып кел, баламды азыр альш кел, тилемки кудай берилтип», – деп сүйүнгөндөй болот. Бакай кетээр менен Бакдөөлөтке миңтип айтат.

– Сездирбестен тымызын Семетей келип калыптыр. Башынан бузук, ит Бакай баланы колго алыптыр. Туулбай жатып туйлаган, чаппай жоону коркуткан, кечпей сууну толкуткан бул узабагыр өлбесө, уят кылат балдарды. Тилимди алгын, байбиче, таза аарчыган пияздай тукумун үзүп салайын. Өзүм ичкен идишке – Бакайга шербет суу камда. Аракка чылап аябай, Семетейге уу камда.

Бакдөөлөт чалынын мындай акмакчылыгына каршы турат. Ошондо Жакып колуна кылышын карман, кемпирин чаап салмай болот. Корккон Бакдөөлөт Жакыптын айтканын кылат. Бакай Семетейге: «Бергенин байка, атана сунбай ичпе», – деп жолдо эскертип коет.

Семетейди көргөндө,  
Бакдөөлөт менен Жакып кан  
Басып калды «балам», – деп,  
«Балам келип калат, – деп,  
Бар беле менин санаам?» – деп.  
«Жашында сүйбөй калганга  
Армандуумун» – деп баштап,  
Каныкейге жүк таштап,  
«Энен жайсыз киши эле,  
Жетимчөм, мени сүйдүрбөй,  
Чебер-чендуу күйдүрбөй,  
Арстаным Манас өлгөн сон,  
Чыйырды эстен адашты.

Качып кетти тил албай,  
Таштап коюп Таласты.  
Кайсы бирин айтайын,  
Көрдүм балам көзүндү,  
Агаларын сагынып,  
Тосуп жүрөт өзүндү! ..  
Атасы Манас жашынан  
Ачкыл жандуу болуучу.  
О, байбиче Бакдөөлөт,  
Арак, шербет күйсанчы,

Суусап келген балама,  
Бачым куюп сунсанчы!  
Өзүм иччү шербеттен,  
Эр Бакайга куйсанчы!

Кумурадан Бакдөөлөт,  
Куюп сунду шербетти.  
Ойлонуп Бакай ар кепти,  
Ичип алды унчукпай  
Колуна тийген шербетти.

Алтын ооз каркыттан  
Ууну күйдү балага.  
Семетей алып колуна:  
«Атага кызмат кылбастан,  
Адаштым, ата, жолуман.  
Арбагын улуу чон атам,  
Сизден мурун идишти  
Колума кантип алайын.  
Ичип бер, ата, батанды!  
Тилегиме үйүндөн,  
Жеткендей болуп калайын!»  
Деп, ошентип, Семетей,  
Тура калып сунгандан,

Жакып кан шашып жалдырап,  
Сөз баштады балдырап:  
«Кулунум, уккун чынымды,  
Айтайын бардык сырымды:  
Таштап койгом аракты,  
Айланайын кулунум,  
Карылар ичет шарапты.  
Бул сяяктуу иччилик,  
Биздей чалга тамакпы?»  
Жакып кан ичпей койгон сон,  
Манастын уулу эр Семен,  
Басалгалуу эр немен,  
«Ата-энем татпаган,

Арагын кантин ичемин?  
Атамдан<sup>PDF Compressor Free Version</sup> салып  
Тамагын кантин ичемин?  
Арак ичпес атамдын  
Алдында арак ичпеймин?»—  
Деп, ошентип Семетей,  
Жорукту баштады.  
Ит аякка толтуруп,  
Аракты куюп таштады.  
Мангыт-Дангыт иттери,  
Жыттаганда кулады.  
Ана-мына дегиче,  
Жансыз болуп сулады...

Ушундан улам айыбы ачылган Жакып эч ылаажысыз жалдырап отуруп калат. Семетей Бакдөөлөттөн атасынын Аколпогун, Акдобулун алат. Андан кийин Бакай: «Сен аркаман аяндап келе бер, мен Көбөштөн чалгын чалайын», — деп алдыга кетет. Көбөшкө сүйүнчүлөйт. Көр Көбөш бакан менен Бакайды башын айрый чабат, кырк чоро арачалап калат. Ал эми Абыке болгон чындыкты айтып, кемчиликтүү мойнуна алат. Манастан калган Тайбуурулду берет. Бирок Көбөш «Тирүүмдө Аккелтени, Сырнайзаны бербейм», — деп жаалданат.

3. Акшумкар. Ангыча болот текөөр, боосу жез, боору кара, мойну кез, куйрук башы жалтылдаган, куудан аппак жүнү бар, саноорлору сары алтын, таканак жүнү баары алтын, чырымтал жүнү чылк алтын, текөөрү болот темирден, серпкени жерге се- билген Манастын Акшумкары жайган канаттары туудай ачылып келип конот. Семетей шумкарды кучактайт. Ал кордукка көзү жеткен сон, туулган жагына кетип калган экен. Анан Семетейдин келерин күтүп жүргөн.

4. Чыккынчылык. Ошентип Семетей өз эл-жерин көрүп, моокуму канып, кайра Букарга тартат. Каныкей уулуна арнаган Ак өргөөсүн бүктөп, кызыл нарга жүктөйт. Темиркан энчи берип, Шаатемир кызы Чачыкейге үйлөндүрүп узатат. Чойчөктөй көздүү Сарыга да ат жакшысы мингизилип, тон жакшысы кийгизилет. Ал да Семетей менен Таласка жөнөйт. Көч Кен-Колго түшет. Абыке, Көбөшкө, Жакыпка жетимди тосуп алалы дейт.

Ага көгөрүп Жакып болбойт. «Семетей эртен эле малды, жанды дүнүйөнү тартып алат, ошондуктан ал тууган эмес», — дейт. Анан Семетейди өлтүрүп келүү учун аттанышат. Зордук менен элди кошо айдайт. Көбөш атасынын оюн кубаттайт. Абыке аргасыз копшулат. Анан Семетейдин айылына чабуул коюшат. Семетей Көбөштү аттан жыга сайып, Абыкени качыrbай кармап алат. Экөөн орго салдырат. Жакып жок. Издесе, Кара-Тоонун ташын-

да Бакай экөө кармашып жатыптыр. Бакай аны атынан тартып түшүрүп, алкымдан алат. Анан аны да эки уулу жаткан орго салдырат. Көбөшкө кызмат кылышкан кырк чоро да айласын таппайт, бири-бири менен сөгүшүп, акылынан ажырайт. Акыры калмакты көздөй качышат. Эки күн өткөндөн кийин уккан Семетей артынан кууп жетип, тогуз жерден токтолуп, Тайбуурулду тартат. Чоролор болбой, согуша кетишет. Ушул согушта кырк чоро кырылат. Кочкордун калкын жыйидырып, көрүн каздырып, сөөгүн ардактап, ар бириниң эрдигин жомокчуга ырдатып койдурат. Атактуу уста алдырып, 40 күмбөз салдырат. Чоролордун арасынан эки баланы тириү алыш калып тарбиялайт. Бирөө -Күлчоро, экинчиси -Канчоро. Экөөн Каныкей Семетейге туугандаштыруу учун эмизет. Күлчоро эмген жагынан сүт, Канчоро эмген жагынан кан чыгат. «Канчоро түбү душман болот, өлтүрүп салалы», — дейт Каныкей, ага Семетей болбой коет.

### Суроолор

1. Семетейдин келерин Кумайык, Акшумкар, төөлөр кайдан билди?
2. Бакай Семетейди эмне учун түптүү дарак менен качырып сынады?
3. Көбөш го мейли, а кырк чорого эмне жок? Алар эмнеликтен Семетейге каршы чыгышты?

### Тапшырмалар

Көркүү оку: 1. Таластын көрүнүшү. 2. Кумайык. 3. Жакыптын Семетейге уу берип өлтүрмөк болгону. (Манасчыларды туурап айтсан да болот.)

### Сөз берметтери

1. Түбүндө ташы калдырап, устүндө көбүк жалбырап. 2. Таластын суусу ташыптыр, тал башынан ашилтыр. 3. Аңтарылып, сөгулүп, тоо өркөчтөп төгүлүп. 4. Күүгүм туман көздөнүп, майлаган буудай жуздөнүп. 5. Күзгүндай көзү кызарган, моюн сөөгү узарган. 6. Кучакташип көрүшөт, коргошундай эришет. 7. Чаппай жоону коркуткан, кечлей сууну толкуткан. 8. Ак өргөөсүн бүктөйт, кызыл нарга жүктөйт. 9. Будурдан бугу куюлуп, будурдун чөбү суюлуп, адырдан аркар куюлуп, адырдын чөбү суюлуп.

### СЕМЕТЕЙДИН АЙЧУРӨККӨ УЙЛӨНҮШҮ

Чынкожо менен болгон чырдын чыгышына Семетейдин аларды ынтымакка чакырыши себеп болгон. «Түбү бир тууганбыз, биримдикке келели», — деп айттырат. Муну Чынкожо тетири түшүнөт, биргелешсе тендигинен ажырап, букара болуп калчудай сезет өзүн. Ынтымактан качканына очөшкөн Күлчоро Чынкожонун атына ногойдун эн тамгасын салат. Ал аз келгесип, кетерде Чынкожонун жылкысын Таласка айдай кетишет. Чынкожо да тим жатпайт. Жедигердин Толтоо менен достошот да,



PDF Compressor Free Version

Б. Жумабаев. Семетей.

аны Семетейге каршы көкүтөт. Жүйесү бар экен. Темиркан кошоматтанып, Толтойдун ала турган колуктусу Чачыкейди Семетейге алып берип коюптур. Эми андан өч алуу керек экен. Ал үчүн бир кезде Манас Семетейге кудалап койгон Айчүрөктү Толтой алышы керек. Кантип? «Эпке көнсө, каада менен Айчүрөктү алалы, эпке көнбөсө, Акун кандын шаарын таш-талкан кылып, элин чабалы» деген бүтүмгө келишет. Эки баатыр көчө барышып, Акун кандын шаарын камайт. Анан «Айчүрөктү берсин!» – деп жуучу жиберет. Акун кан: «Айчүрөктү бербейм, мен эмне эр өлтүрүп доого калыптырмыны? Айчүрөк–Семетейдин колуктусу», – деп коет. Мындай жоопко ачуусу келген Чынкожо согуш ачат. Шаар камоодо калат. Ошондо Акун дагы Чынкожо минтип айттырат: «Чынкожонун Кара атын, Толтойдун Суркоенун баш кылып калып берип, 80 күндөн кийин Айчүрөктү алсын». Ошол кезде Айчүрөк камап жаткан жоодон эли-жерин куткаарар шер издең, ак куу кебин кийип учуп чыгат. Ойлойт: «Минтип кордук көргөнчө, эр Семетей баатырды өзүм издең табайын. Чакырып келейин. Анан зордук кылган Толтойдун маани-жайын көрөйүн». Канатын күнгө каккылап, куйругун күнгө чапкылап, ак куурай башын сыйдырып, ай-ааламды кыдырып учат. Конурбайды сынайт, Музбурчакты, айтор, учуп баратып, көргөн баатырдын баарын сынайт. Анжиян менен Ташкенден, анан Карапура, Чаткалдан өтөт. Жолдон Манастын күмбөзүн көрүп: «Кайнатам Манас баатырдын үстүнөн учуп өтпейүн», – деп айланып өтүп, Төрт-Күлдүн төмөн жагында, айкөлдүн тиккен багында, Кайнардын кара көзүндөгү Семетейдин он эки канат ак ордосуна жакын боз секиге барып конот. Ошондо Семетейдин аялы Чачыкей ордодон чыгат манкайып, ак кулжадай даңкайып. Алтындан чапкан ак сөйкө акыректе жаркылдайт. Шурудан тизген чач мончок аркасында шаркылдайт. Булут болуп калкып келет, Айчүрөк ага өтүнүчүн айтат.

– Сары алтындај эжеke,  
Айта турган арызым бар.  
Шыгайдын уулу Чынкожо,  
Асмандан мунар боз болуп,  
Жедигердин Толтойго,  
Жетип барып дос болуп,  
Толтойдон барып кол сурап,  
Он эки түркүн кол сурап,  
Шаарымды басып сабады,  
Жайы-кышы камады.  
Элиме бүлүк салганда,  
Качып келдим аркалап,  
Чымындай жанды калкалап,

Антташкан жары Чүрөктү  
Эр Семетей баатырын,  
Талашып барып алабы?  
«Күнү болуп калат» деп  
Көнүлүнө албагын!  
Атап туруп ант берем,  
Атабыз Манас арбагын!  
Өрүдө үйүн ондоюн,  
Көчкөн төөн комдоюн,  
Жалган айтсам онбоюн!  
Кырк жылы кызмат кылайын;  
Акылын болсо, эжеke,  
Айтканыма көнөрсүн!



Б. Жумабаев. Айчүрөк.

PDF Compressor Free Version

Деген кезде Чачыкей  
Чочуп кетти солк этип,  
Чогоол-чогоол кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
Шайтан сүрө кара бет,  
Шакылдабай ары кет!  
Карсыныбы, жашсыныбы,  
Каркылдап учкан казсыныбы?  
Куркулдап учкан куусунбу?  
Кайдан келген долусун?  
Кызылды кийген онорбу.  
Атасының төрүндө,  
Эр издеген онорбу?  
Эр албаган эски күн,  
Кашка таман, кески күн.  
Чачы куудай болгучा,  
Тиши буудай болгучা,  
Акун кандын төрүндө,  
Көп олтуруп зак болгон,  
Саамай чачын ак болгон.  
Эр Семетей баатырдын  
Аташканы – Чачыкей,  
Чүрөк, сенден кем эмес.  
Сага окшогон чор таман  
Чачыкейге тен эмес.  
Айтканынды кылгандай  
Арачы кишин мен эмес.  
Баатырдын уулу Семетей  
Сени алуучу шер эмес.  
Кара таман, ак саамай,  
Бул айтканың эп эмес!

... «Айланайын, эжеке,  
Толук жайым айтайын,  
Кабар салып кайтайын!»  
Эр Семетей баатырын  
Тайбуурул атын минеби?  
Жоодон коркпос эр болсо,  
Айчүрөк жайын билеби?  
Чынкожо менен Толтойдон  
Же Чүрөгүн тартып алабы?  
Же Чүрөктү берип Толтойго  
Талааста жатып калабы?  
Айланайын, эжеке,

Айныбай жыйна эсинди,  
Ак болоттой төрөнө  
Айтып берип сөзүмдү,  
Чынкожо, Толтой деген жоо,  
Чын төрөм менен кас экен.  
Камсыз жаткан төрөмө  
Кара боору таш экен.  
«Акундын кызын алам – деп  
Анын арка жагынан,  
Семетейге барам – деп,  
Такалуудан тай калбай,  
Талаасты талап алам – деп,  
Камап жатат калааны.  
Мага эже сен болсон,  
Сага синди мен болсом.  
Тамаша менен таң атсын,  
Күлкү менен күн батсын!  
Көчкөндө төөнү айдайын,  
Өрүдө бээни байлайын,  
Кололуу кумган колго алып,  
Кол жуугучун болоюн.  
Бедерлүү кумган колго алып,  
Бет жуугучун болоюн!..  
Асыл төрөн Семетей,  
Аргасын мунун табабы?  
Аташканын алдырып,  
Же намысы жок балабы?» –

Деген кезде Айчүрөк  
Чачыкей туруп кеп айтат:  
«Какылдаган карабет,  
Шайтандан келген элчиби,  
Көз байлоочу серчиби?!  
Өлбөй туруп төрөсүн  
Серчи күнгө берчүбү?!  
Чачынды кесип албасам,  
Күн кылып ишке салбасам,  
Таманынды тилбесем,  
Эшек кылып минбесем,  
Чачыкей болбой өлөйүн,  
Туубай тұна чөгөйүн!» –  
Деп, ошентип Чачыкей  
Ачбилектен алганда,  
Арманды башка салғанда,  
Акундун кызы Айчүрөк,



Б. Жумабаев. Күлчоро, Канчоро.

PDF Compressor Free Version

Адамдан башка байкалып,  
Ак сымаптай чайкалып  
Коргошундай көлкүлдөп,  
Тунук суудай мөлтүлдөп,  
Каргыш айтып кеп салды,  
Кеп салганда деп салды:  
«Эрке катын Чачыкей,  
Баатырдын уулу Семетей  
Талаага чыкса, меники!  
Үйдө калса, сеники!  
Сонорго эртөн барганда,  
Акшумкарыйн салганда,  
Кара суунун боюнда,  
Ак була болуп буруулуп,  
Алты түрдүү кубулуп,  
Үч көрүнүп көзүнө,  
Жолго жатып калбасам,  
Шумкарыйн колдон албасам,  
Акшумкарыйн издетип,  
Азапка башын салбасам!  
Андан айла келбесе,  
Кара суунун көлчүктөн  
Туура кечип өткөндө,  
Ак балык болуп кылтылдал,  
Алтындай болуп жылтылдал,

Үч көрүнүп көзүнө,  
Сыр көрсөтүп өзүнө,  
Балык болуп калбасам.  
«Балык» деп басып алганда,  
Канжыгага чалганда,  
Колундагы шумкарыйн,  
Эптең кармап албасам.

Андан айла болбосо,  
Өрдөк көлдөн өткөндө,  
Жекендүү көлдүн жээгине,  
Шабырлуу көлдүн четине,  
Ак куу болуп албасам,  
Башымды көлгө салбасам,  
Кара күчкө куркулдал,  
Балырды сунгуп калбасам.  
«Күү» деп күшүн салганда,  
Эптең кармап албасам,  
Эр төрөнү ээрчитип,  
Элиме алып барбасам!  
Өзүнө тиет карабет,  
Өкүмсүп кылган далбасан!  
Ушул ишти кылбасам,  
Туубай туна чөгөйүн,  
Айчүрөк болбой өлөйүн!» –

деп Айчүрөк куркулдал учуп жөнөйт, артында куюн, шамал, шыбыргак... Бөксөнүн башы мөндүрлөйт, жаканын башы жамгырлайт. Көздөн кайым болот.

Акыры Айчүрөк ойлогон оюна жетти. Сонорго чыккан Семетейге үч сыр көрсөтүп, Акшумкарды алып кетет. Дайынын Чачыкейден угуп, Акшумкарды издең барган Семетей чоролору менен колуна тиет. Анан Семетей Чынкожо, Толтой менен согушуп, женишке жетишет. Толтойдун Суркоён деген күлүгүн Семетей кармап келатса, Күлчоро менен Канчоро бул тулпарды соогатка сурашат. «Мурун жеткенин ээ бол» деп Семетей чылбырды ыргытса, чапчандык кылып Күлчоро илип кетет да, Суркоёнгө ээ болуп калат. Канчоро «Чылбырды Күлчоро жакка оодук ыргытты», деп ичине кек сактап коет. Андан сон Акун кан чон той берип, Айчүрөк менен Семетейди үйлөндүрүп, Таласка узатат.

#### Суроолор

1. Өчүтүү эмненин негизинде келип чыкты?
2. Эмне үчүн Акун кан 80 күнден кийин Айчүрөктү Толтойго бермек болду?
3. Айчүрөк эмнеликтен Чачыкейге жалдырайт?
4. Ким утту?

## Тапшырмалар

1. Ойлон: – Айчүрөктүн Ак куу болуп учушун мисалга алсан. Чын эле адам күш болуп абада уча алабы? Же кандай?  
– Чачыкейдин Айчүрөккө берген жообу туура эле да. Же Чүрөктүн айтканына макул болуш керек беле?
2. Көркүү оку: Айчүрөк менен Чачыкейдин кайым айтышусу.

## Сөз берметтери

1. Канатын күнгө каккылап, күйругун күмгө чапкылап. 2. Ак куурай башын сыйдырып, ай-ааламды кыдырып. 3. Булут болуп калкып. 4. Өрүү үйүк ондоюн, кочкөндө төөң көмдөюн. 5. Кололуу күмгөн колго алып, кол жууучуң болоюн. 6. Коргошундай көлкүлдөп, тунук суудай мөлтүлдөп. 7. Ак балык болуп кылтылдап, алтындай болуп жылтылдап.

## СЕМЕТЕЙДИН КОНУРБАЙ МЕНЕН СОГУШУ

Семетейдин түшүнө Манас чоролору менен кирет. Баатыр чочуп ойгонот. Манастын өчүн алуу, кегин кууш керек. Доолбас урулуп, Сарыкан келет. Семетей Бакайга абыл салат. Акылман карыя быйыл кое тур дейт. Бирок Семетей болбойт. Арбактар көрүнбөсө болот эле дейт.

1. Карғыш. Ангыча ақырын басып шоодурап, эки көзү жоодурап, ак тамагы былкылдап, айдай бети жаркылдаш, аяктай алтын сөйкөсү ақыректе жаркылдап Айчүрөк таңкы булбул өндөнүп Семетейге айтат:

– Айланайын төрөм, быйыл казатка барба! Тундө түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, канжыгадан баш көрдүм, кан сыяктуу жаш көрдүм, кол көөкөрдөн аш көрдүм, сары өзөн ылдый сел жүрдү, аягы өйдө өрт күйдү. Бул эмне болучу? Сен жортуюлдан кайтканда, эр чырагы эки көз жумулунку көрүндү, темир кийген тулку бой солдоюнку көрүндү, эр чалгыны эки кол шалдайыңкы көрүндү. Бул эмне болучу?

Кара мұртәз Семетей Айчүрөккө:

– Баатырдын алдынан түлкү чыкса кылактап, олжо болот дечү эле, аял чыкса булактап жолтоо болот дечү эле. Жолума туура турба, кесир кылба! – деп, камчы шилтейт. Айчүрөк бүк түштөт. Аナン:

– Кеткениндөн келбей кал, кербен үйүн көрбөй кал, очогор тийсин өзүңө, от чагылсын көзүңө. Конурбай отүндү жарсын! – деп каргап жиберет. Каныкей:

– Карғышынды кайтарып ал, «эрлүү катын таяк жейт, койлуу катын күйрук жейт», – дейт. Айчүрөк карғышын кайтарып алат, жерге түкүргөндө, түкүрүгүнөн таш жарылат. Ошентип, тандайында мөөрү бар Айчүрөктүн карғышы жанат.

2. Конурбайдын женилиши. Биринчи эле алар Мурадылдын амалына тушугат. Ал күндү жайлап, ак жайдын күнүн кышиш

лып, эки атты алыш кетет. Төртөө эки ат менен калат. Ошол себептүү эки чоро оорукта калтырылат. Андан ары Конурбайдын сыйкырдуу сакчылары: Күү түлкүгө, Күү Кулжага, Күү өрдөккө жолугушат. Түлкүнү Кумайык, өрдөктү Акшумкар алат. Аккулжаны Бакай атып өлтүрөт. Андан сон Семетей жылкычы башы Карагулга жолугуп, анын сакалын жулат. Ал Семетейди «мен силердикимин, туткунда жүрөм» деп алдап, Алгара деп башка кашаң атты мингизип, анат сууга киргендө чокмор менен башка уруп качат. Семетей сууга ага турған болот. Ошондо Тайбуурул кайрылып келип, күйругун салып. Тарды өлүмдөн куттарат. Тулпарга жайдак минип, Карага д кууйт. Жетип Алгараны күйруктан алат, күйрук жуулунуп калаг. «Ал эми бириң сакалсыз, бириң күйруксуз кете бергиле», – деп, кайра тартат. Конурбайдын жылкысын айдал жөнөштөт. Семетей артта Акоп поктун бүчүсүн чыгарып коюп келат. Конурбай андып келип, Семетейди олпоксуз ачык түшүнө очогор менен атат. Ошол маалда Күлчоро келип калып, Семетейди өлүмдөн куттарат. Конурбайды жарадар кылат. Бакай кыргыздын ырымын кылалы деп, Күлчорону Айчүрөккө жумшайт. Айчүрөк куу болуп учуп келип, Семетейдин үстүнөн үч жолу аттайт, ошондо ок түштөт. Баатырдын жараатына кырма дары сүйкөп, анат казыга ороп айыктырышат. Кийин Конурбай Таласка чабуул жасайт. Семетей Конурбайды жекеме-жеке кармашууда женет. Башын кесип алат. Ошону менен өч алынат.

## Суроолор

1. Семетей эмнеликтен Бакайдын тилин албай койду?
2. Эгер Айчүрөк карғышын кайтарып албаса эмне болот эле?
3. Айчүрөктүн түшүн жорусан?
4. Семетей: «Баатырдын алдынан аял чыкса булактап, жолтоо болот дечү эле», – дейт. Семетей жанылдыбы? Жанылбаса, Айчүрөк алдынан чыкмак түгүл, үстүнөн үч жолу аттап, аны айыктырып алды го?

## Сөз берметтери

1. Ақырын басып шоодурап, эки көзү жоодурап. 2. Ак тамагы балкылдап, айдай бети жаркылдап. 3. Канжыгадан баш көрдүм, кан сыяктуу жаш көрдүм. 4. Сары өзөн ылдый сел жүрдү, аягы өйдө өрт күйдү. 5. Эр чырагы эки көз жумулунку көрүндү. 6. Очогор тийсин өзүңө, от чагылсын көзүңө. 7. Кеткениндөн келбей кал, кербен үйүн көрбөй кал. 8. Айрылбаган баш калбай, алжайбаган каш калбай.

«Аргымак багып, ат бактым  
Айлансын Буурул буудандан.  
Азамат жыйдым, эр жыйдым  
Айланып кетсин Канчоро  
Күлчородой түүгандан»

1. Уметейдин кун доолашы. Көкченүн уулу Уметей чоң казатта өлгөн атасынын кунун Семетейден куумай болот. «Конурбайга аттанганда, мени кошуп албайбы, же жеништен сон олжобуйла бербайби? Чоң салгылаштан кийин Семетей да начарлагандыр. Олжону тен бөлсүн, же болбосо баш-аягын жыйдирбай талкалайм, тоодой болгон Буурулду тартыш алам, тозокту башына салам» – дейт. Айтканынан жанбайт. Чамынгандан чамынат. Акеркеч да: «Экөөн карын бөлөсүн, тен туугансын, кой. Кыргыз сага жендирбейт, онай эл эмес. Алар өлгөн сайын өөрчүйт, түгөнгөн сайын түтөйт. Андан көрө аны менен жакындаш, көнүлүндү ооруппайт, көнүлүнду жооруппайт, күлкүнду ачат. Атан Манас менен доону бирге доолашкан, жоону бирге жоолашкан. Тилимди алсан кой, кыянат ойду жой, биргелешүү той», – дейт. Эне сезүн Уметей укпайт. Кирген суудай шаркырап калып кол менен Таласка кирип келет. Алдынан бозум күштай айланып, көзүнөн оту чачырап, жойлогон жолборс өндөнүп Күлчоро тосуп чыгып мындай дейт:

Урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай, ат арытып, жер чалган, чан бургутуп, жол чалган, табылгынын чогундай, тарткан жаанын огундай сен кимсин? Душман болсон, бакырып жекеге чык. Тууган болсон, аттан түшө кал, Ак тулпардай сүрөөндөшпүз, ак буудайдай үрөндөшпүз. Бирок, абакемдин бөлөсү, кармашчудай түрүн бар.

Ошондо арпасын чийки оргонсуп, Уметей жооп бербейт, үзүр сөзгө келбейт. Айтканы бул:

– Бек десен, бектии өзүмүн, кайнардын кара көзүмүн. Көкченүн өчүн алганы келдим. Тайбуурулду баш кылып тулпардан тартуу камдасын. Кол куушуруп, кулдук уруп, Бакайды кошо тартууласын. Болбосо пейлин айтсын, кармашар жерин айтсын. Жуукур кул, уктунбу?

Күлчоро Уметейдин көөдектүгүн бетине айтат. Уметей темирдей көк, айтканына бек экен. Атасы бүгүн өлгөнсүп, куржундагы пулу чачылгансып ачууланат. Күлчоро өзүн-өзү токтотот, Семетейге Уметейдин зордугун айтат. Семетей ага мындай дейт: «Карын бөлөм кармашасын. Эл кылып мында алып кел. Ага болбосо, башына чырды салып кел». Күлчоро кайра келет. Уметей найза менен тосуп алат. Карс этип найза тиет. Күлүмсүрөгөн Күлчоро «дагы сай, болбосо тилимди ал, Семетейге баралы», дейт. Уметей мында да болбайт. Кекке, өчкө туулган неме экен. Жаралуу камандай айкырып, Көкчөлөп ураан чакырат. «Семетей-

дин туусун жыгам» деп ант кылат. Күлчоро Уметейдин тоо томкоргон эмедей ыргыта сайып салат.

2. Тайбуурулдум тартууланышы. [Сарыкан, Бакай, Каныкей, Күлчоро болуп кенешип, жер капитаган мал менен, көз тайгылтаар зер менен Акеркечтин алдына түшмөй болот.] Кайгырганы билгизип, кошок коштуруп, жүйө менен көнүл айткан чечендерди топтотот. Уметейдин эрдигин ырчыларга ырдатмак болот. [Тулпарларды тиэдирип, алардын үстүнө минген кишинин колуна бирден шумкар кондурат.] Өлүктү нар буурага жүктөйт. [Ошондо Күлчоро: «Эрдин аты эрге тен. Кир сактатпай түүгандын кексиз болуп кетелик, кунга Буурулду кош» – дейт. Семетей макул болот. Аза күткөн түү менен, жер чайпалткан чуу менен Тайбуурулдум көкүлүнө үкү тагып, Акеркечтин алдына жөнөштөт.] [Ошондон «Тайбуурулдум тартуу болуп кеткени – Семетейдин ажалынын жеткени» деген сөз элде айтылып калган экен.]

3. Антташуу. [Канчоро менен Чачыкей шыбырашып сырдашат. Семетейге ор казат, ор казганды мол казат.] Уметейдин кунуна Тайбуурулду бергенде, эми кезек келди деп сүйүнүштөт. [Семетей менен Күлчорону жок кылып, бирибиз кан, бирибиз каныша болсок деп эңсешет. Канчоро арам оюн ишке ашыра бастайт.] Адегенде элди Суусамырга көчүртүп жиберет. Жакадагы Бакайдын салган тамында Семетей, Күлчоро, Сарыкан болуп олтурушканда, мындай деген оюн билдирет. Канчоро: «Чалгын чалып келейин, он күнгө уруксат бергиле, кокустан душман келбесин, кордукту мыктаап бербесин». Баатыр макулдук берет. [Канчоро Күлчородон Суркөнду сурал минет. Чалгынга кетёт.] Олую-Ата, Меркини, Наманганды чалгындайт. [Анан Анжиян тараптан Кыязды издең табат. Антты, бир нече жолу кат бергенин эсine салат. Көрсө, Канчоро Семетейди жок кылуу үчүн мурда эле тил байлашып жүргөн турат.] Мына эми айтып олтурат, Кыяздын агасы кан Толтойду өлтүргөн Семетей канкордон өч ала түрган убакыт келди деп.] [Анан экөө кылыштын мизин тиштешип антташат. Семетей Тайбуурулдан айрылып, мизи кетип, мокоп турган кезде, Таласта толгон киши жок учурда өч алмай болушат.]

– [Туура он беш күн. Эсептен адашпа. Мен күмбөзгө канкорду ээрчитип барам. Ошерден кабыргадан басабыз, канын суудай чачабыз, – дейт Канчоро.] Анан чыккынчы чоро жолго түштөт. Таласка келип жоо жок экенин айтат. Ичинен ою ордунан чыкканына кубанат. [Чачыкей менен сырдашат. Он беш күн өткөндө Канчоро баягы амалын ишке ашырат.]

4. Амал. [Манастын күмбөзүнө барууга адегенде Күлчорону, анан Семетейди көндүрөт. Каныкей күмбөзгө барууга каршы болот. Ошондо анын айтканы:]

[Айланайын жалгызым, эт-жүрөгүм солкулдайт, көзүм тартып болкулдайт. Тайбуурулдан айрылып, канатын сынып кай-

рылып калдын. Ушу бүтүн үйдөн чыкпа. Тұндауар PDF Compressor Free Version жаман иш көрдүм: канжыгадан баш көрдүм, кол көөкөрдөн жаш көрдүм, Талас ылдый өрт көрдүм, Олюя-Ата көл болду, алчагай мүйүз ак әркеч айды карап маарады, тултук мүйүз көк бука туу түбүндө көрүндү, кырк әмчектүү көк канчык қыдырата шимшиди, үнүн баспай қыншыды, карс этип чынар терек жыгылды, сыймык күш колдон кетип, бөпөлөсөм конбоду. Манастан калган сыр чыны күйсам ичи толбоду, тил алып бәэнди үйгө сой.

Канчоро анда «күмбөздө бирөө туруптурбу, катыгүн, эне, не дейсиз, карып калган окшойсуз?» – деп болбой туруп алат. Канчорын мизин кайтарбайт. Дагы минтет:

Кек жал Манастын төлгө ташы бар. Айкөл жолго чыгарда ошол ташка барып, бута атым жерге чейин көтөрүп, анан таштап салчу. Ошондан кийин жоого аттанчу эле. Көтөрө албаса, жолум болбайт деп үйгө кайра келүүчү. Силер да ошенткиле. Көтөрө албасанаар, көбүрбөй үйгө салгыла.

Айчүрөк да чыга калып минтип айтат:

Бүгүн жылдызга каршы күн. Мыйзам учуп, күз болсун. Жалпы эл көчүп келсин. Ошондо кары дебей, жаш дебей атакемдин күмбөзүнө зыярат кылалы.

«Энемдин тилин албай, сенин тилинди алат белем», – деп ага Семетей болбайт. Жолго чыгат.

5. Төлгө таш. Канчорын көзүнө ошондо баатыр уулунун аркасынан ээрчип жүрүүчү жолборсуз, ақмалап жүрүүчү ажыдаар ак жыланы көрүнбөйт. Алда кандай болот деп эне менен келини ыйлап калат. Баатырлар төлгө ташка барышат. Семетей эки жолу аракеттенип көтөрө албай коет. Мурдуунан каны тамчылап кетет. Күлчоро көтөрмөкчү болот, зылдай оор, чоронун өпкө, боору биригип кабышат, он жак буту кырт этип аксап калат. Семетей кетмек болот. Канчоро: «Эми мен көтөрүп көрөйүн», – дайт. Аナン төлгө ташты тебетей алган эмдей женил эле көтөрөт. «Тилемки күдай берди, төлгө чороно келди. Эми жүргүлө», – дайт ал. Беркилер макул болушат. Беркилер суудан өтүп күмбөздүн жанына келишип, ак боз бәэни чалыш, кырк кулактуу казанга казы-карта салышат. От жагышат. Бирок кызык. Эт кайнабайт. Антарылып түрүлөт.

6. Жоо. Ал ангыча болбоду. Тегеректеп жоо келатат. «Башынан!» – деп чурулдашат. Ошондо Канчоро: «Жоону мен талкалайм, Кыяздын башын найзага илейин. Суркоёнду, жоо кийминди бер. Чынында төлгө таш мага жакшы ишаарат берген. Кезек менини. Душманды қырайын, карап тургула», – дайт. Семетей макул болот. Канчоро Суркоёнду минип, жоого бет алат. Экө жаман ат менен ээрчимей болушат. Канчоро максатына жетип, беркилерди мыкты куралынан, күлүк атынан ажыратып алган сон, душманды көздөй качат. Найзалашып топ бузбастан, Кыяз менен өбүшүп көрүштөт. Жоо тегеректеп келет экөен. Күлчоро

ро өнү-түшүн биле албай, Канчорого жалынат: «тай кунандай тебиштик, тайтайлашып эништик, тилимди алып кайра тарт, чоро. Минтип Каныкейдин сүтүн кантит актайсын. Көңүлүндө кир болсо, кетирели, чоро».

Эл олку-солку боло түштөт: «Манас – азган-тозгон аз элге ата болгон неме эле. Анын жалгызы болот чеге курч, бороондон то-суп алуучу күт, добул келсе, жел тосчу чер эле. Душмандан коргогон чеп эле. Азыктын баарын чачалы, ушу турган жедигер, түп көтөрө качалы». Ошондо эл белести ашпай, Канчоро менен Кыяздын «Каптап кет!» деген буйругун укпай туруп алат. Элин көрүп Кыяз да: «Семетейге кол салбайлы. Кабылан менен ча-бышпайм, канкорун менен алышпайм. Ордо толо кыргызга опол тоодой чеп экен. Айбаты артык шер экен. Канчоро жолдош, тилимди ал, агасына таарынып, иниси жоо болчу эмес, тууганга кара санап «баатырлык» кылган онбайт. Андан көре салам айтады, дос болуп калалы», – дайт. Канчоронун жаалы кармайт. Жедигер менен Кыязды кырып жибере жаздайт. Айтканы:

– Атандын көрү, анылдак Кыяз! Сени баатыр десем – коркок, эрен десем – каччу Кыяз экенсин. Коондой ичин жарылып, жатчу неме экенсин. Тоотору тартып алдына барсан, томуктай башынды жулат. Эки көзүндө чукуйт, көк торпоктой үйрөтөт, жол үстүнө сүйрөтөт. Убадан кана? Арамың болсо аны айт, азыр сени сүрөмүн. Күн кубалап келип, ара жолдо былчылдайсынар. Азыр баарындарды кырам, жедигер. Кайра тартып элдешип, Семетейге киримин, аナン как куйканы тилемин, жедигер. Күлчоро экө бириксек: өрушүн туман, чаң болот, өлчөлүү күнүн тар болот.

Ушул сөздөн кийин Кыяз Канчорого күлдүк урат. Бийликті Канчорого берет. Убаданы бек кылып, адам өлөр шерт кылат. Семетейге найза саят. Анын найзасын баатыр бөлө чабат да, өзүн этектен алмай болот. Канчоро качып кутулат. Күлчоро Кадыrbай менен Төлөбайды өлтүрөт. Ошондо Арчатору жүрбөй калат, кулагы тердеп, баш чайкайт. Семетей кеййт: «Аргымак багып ат жыйдым, айлансын Буурул буудандан. Азамат багып, эр жыйдым, айланып кетсин Канчоро Күлчородой туугандан. Мен тулпар деп байталды бактым. Канчорону тууган деп, шайтанды бактым. Эми жаны эле башын кошкон эл эмне болот?»

7. Кайып болуу. Аナン аттан түшүп, камчының сабын таянып, чыканактайды. Ошо кезде жарагы жок Семене Канчоро өпкө, боордун тушу деп найза саят. Кыяз аттан түшүп Семетейдин башын кесмек болот. Учуп жеткен Күлчородон жазғанып Кыяз атына миңе качат. Ошол маалда эрип кеткен немедей Семетей көзгө түшпей жок болот. Кайсалактап калын жоо анын сөөгүн таба албай калышат. Ошондо Күлчоро мындай дайт:

– Абакем такыр өлгөн жок, өлгөнүн адам көргөн жок. Эл сактаган эр өлбөйт, элди баккан жер өлбөйт. Эсинде болсун, ит

чоро, эр терөгөн эл өлбейт. Алдамчы донуз, мыкты болсон жарак бер, анан күч менен өлтүр өзүмдү. Манастын арбагы тириүү, ал көздөгөнүн соо койбайт, ит чоро!]

[Канчоро кынынан кылышын сууруп, Күлчорону качырат. Аны Кыяз токtotot:

— Кой, баарын уу ичкендей кылбагын. Семетей өлгөн сөөгүн көрсөткөн жок, бул-сыр. Ыйык адам экен. Жабагынын жалындаи жалы бар тура. «Толтойду өлтүргөн ушул, жайлайбыз», — дейт Канчоро. Бирок Кыяз Күлчорону өлүмдөн сактап калат. Көптөп жатып Күлчорону байлап алышат. Анан чечиндиришет. Бул баатырдын да мойнунда ыйык кара жалы, далынын үстүндө казандай калы бар экен дейт. Кан Кыяз аны көрүп шашып кетет да, далысынан чон көнөктөй эт кесип, дал ортосун сойдурат, Чемирчегин ойдурат. Күлчоро эсине келип, салаасын кыймылдатмакчы болот. Жок! Бери тартса ийилбайт, ары сунса жыйылбайт. Чемирчеги союлган, карга-кузгун эчак эле тоюнган. Андан кийин Канчоро, Кыяз Сарыкан менен согушат. Жене алышпайт. Канчоро орго кирип жатып, Сарыканын калына атып жыгат. Анан жайлоодогу бейкүт жаткан элди чабышпат. Чыйырды менен Каныкей күнгө айланат. Айчүрөктү Кыяз, Чачыкейди Канчоро алат. Бакайды мал кайтаррат. Каныкей жарылып өлмөкчү болгондо, Айчүрөк: «Он жылды күт, энеке, жалғызындан түяк-белек калды. Эркек болсо, элине тутка, кек алат. Неберен кыз болсо, ошондон кийин өлөлүк» — деп колундагы канжарын ыргытып жиберет.

### Суроолор

1. Уметтөдөгү дүнүйөкордук, энесинин, Күлчоронун тилин албаган көкбеттик аны ажалга түрттүбү?
2. Уметтөдүн өлүмүнөн ким пайда тапты?
3. Канчоро Семетейге эмнеликтен очккөн?
4. Канчоро ойлогон оюн кантып ишке ашырды?
5. Төлгө таш кандай белги берди?

### Тапшырмалар

1. Семетей акылман энеси Каныкейдин, колуктусу Айчүрөктүн тилин албайт. Төлгө таш берген жылаанды да көнүлүнө илбейт. Эмне, аны тагдыр айдан баратабы? Анын тагдыры Канчоро, Чачыкей, Кыяз — үчөнүн колунда беле?
2. Семетей кайып болуп кетет. «Эл өзүнүн сүйгөн баатырын өлтүрүүнү каалаган эмес, ошондуктан аны кайып кылып жиберет» деген да пикирлер бар. Бул туура болушу мүмкүнбү? Балким:

- эл өзүнүн сүйкүтүү баатырын өлтүрүүнү каалабагандыгы өз ишеничин өлтүрүүнү каалабагандык болбосун;
- эл өзүнүн сүйгөн каарманын тубөлүк өлбөстүккө айландырып жаткандыр;
- өз каарманын кайыпка айландыруу — бул жөн эле мифтик түшүнүк;
- бул — реалдуу чындык, Семетейдин рухий жаны тириүү, ал байыртадан бери эле өзүнө жаккандарды колдоп, оболу, көзүнө көрүнүп келет

(Сагымбайдын түшүн кара). (Ушул кайыпка айлануу маселеси боюнча талкуу уюштурсанар да болот).

### Сөз берметтери

1. Кыянат ойду кой, биргелешүү той.
2. Табылгынын чогундай, тарткан жаанын огундай.
3. Ак тулпардай сүрөөндөшпүз, ак буудайдай үрөндөшпүз.
4. Арпасын чиеки оргонсуп.
5. Темирдей көк, айтканына бек.
6. Тоо томкоргон эмдөй.
7. Көк торпоктой үрөтөт, жол үстүнө сүрөтөт.
8. Өрүшүк туман, чаң болот, өлчөлүү күнүц тар болот.
9. Эл сактаган эр өлбейт, элди баккан жер өлбейт, эр терөгөн эл өлбейт.

### ОКУЯЛАР ТОПТОМУ

«Каныкейдин Кобөштөн чабылышы» боюнча: 103. Көбөштүн чапкыны. 104. Бакайдын жардамы. 105. Талас менен коштошуу. 106. Каныкейдин көлү. 107. Чыйырдынын акылы. 108. Арбак жана көл. 109. Ысмайылга Семетейди берүү. Кошумча маалымат.

«Семетейдин чоношу» боюнча: 110. Семетейдин бала чагы. 111. Төлгө. Тайторуну сүттуу. 112. Ысмайылдын тапшырмасы. 113. Периштенин үнү. 114. Каныкейдин арманы (көркүү окуу). 115. Тайторунун чуркаши. 116. Тайторуну сүрөө. 117. Гүл-Токой-Ата. 118. Сарытаз. 119. «Сен Ысмайылдын күш салуучу жалчысысын». 120. Кишимжан. 121. Каныкейдин жомогу.

«Семетейдин Таласка келиши» боюнча: 122. Таластын көрүнүшү. 123. Кумайык. 124. Талас суусу жана арбактар. 125. Бакай. 126. Жакыптын тосуп алыши (көркүү окуу). 127. Акшумкар. 128. Көбөш менен 40 чоро.

«Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү» боюнча: 129. Чынкожо. 130. Айчүрөктүн учушу. 131. Айчүрөк менен Чачыкей. 132. Үч сыр. 133. Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү.

«Семетейдин Конурбай менен согушу» боюнча: 134. Каргыш. 135. Конурбай менен болгон согуш. 136. Ок аттоо. 137. Өтчүн алышы.

«Семетейдин кайып болушу» боюнча: 138. Умотой. 139. Акеркечтин айтканы. 140. Тайбуурулдум тартууланышы. 141. Канчоро менен Кыяз. 142. Амал. 143. Каныкейдин түшү. 144. Төлгө таштын исхаараты. 145. Жоо. 146. Семетейдин кайып болушу...

### Тапшырмалар

1. 103 төн 146 га чейинки темалардан билгенинди «А» (айкүр), билбегенинди «Ч» (чик) менен белгиле.

2. Ар бир теманын аягында окуя жана ал айтмакчы болгон ой бар. Ошону байка. Окуядан ой чубап үрөн (147-бетти кара).

3. Билбей калганын чик, бирок сенде бир да чик болбоого тийиш. Ал үчүн унуктан жеринди дароо оку, эсине түшүр.

4. Окуя топтому боюнча бири-биринди текшерсөн да болот.

### «БЕЙНЕ» ТОПТОМУ

Каныкей: 103, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 121, 143.

Бакай: 104, 125, 126, 135.

Жакып: 126, 128.

Семетей: 103, 109, 110, 112, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137.

Айчурек: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136.  
Күлчоро: 128, 138, 144, 146.  
Канчоро: 128, 140, 141, 142, 144, 145, 146.  
Чачыкей: 131, 140, 141.

### «БЕЙНЕ» ТОПТОМУН КАНТИП ПАЙДАЛАНУУ КЕРЕК?

1. «Бейне» топтому окуялар топтомуна удаа келип, анын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланат. Мисалы, Каныкейдин тушундагы сандар (103, 105 ж.б.) окуя топтомундагы сандар.

Маселен, 103 саны «Каныкейдин Көбөш кандан чабылыши», 104 – «Бакайдын жардамы», 105 – «Талас менен коштошууну» туюндурат. Ал эми бул окуянын баары 97–101-беттерде бар. Калган сандар да ушундай.

2. «Бейне» топтому аркылуу каармандын образын тез түшүнө аласын. Себеби ар бир каармандын тушундагы сандар ошол кейипкерге тиешелүү маалыматтарды алаканына салып бергендей иш кылат. Демек, сенин эмгегинди женилдетет, чачылып жаткандарды топтол берет. Ошол аркылуу сен каармандын дидарын, ой-максатын, аракеттерин андан биле аласын.

Улгү. Жакыптын образы. Анын тушунда 126, 128 сандары бар. Дароо «Окуя топтомун» карайбыз. 126 – «Жакыптын тосуп альшы», 128 – «Көбөш менен кырк чоро». Ал эми баяндоо менен коштолгон керкөм текст 111–115-беттердеги «Семетейдин Таласка келиши» деген теманын 2-жана 4-бөлүмдөрүнде жайгашкан. Бул окуяларды билесин, эгер эсinden чыкса, кайра көз жүгүртүп окуп кой. Ошентип, бул эки окуя менен Жакыптын образы толукталат. 1. Жакып – ит кыялдуу чал, анын бул кыялды Бакайга белгилүү. 2. Ал ошол үчүн Семетейдин дайынукканды тетири карап толгонуп, кайра жойпуланыш, карсылдаап күлөт. Демек, ал небересинин келишин жактырган жок, ошон үчүн тетири карап кетти. Ичине бүлүк түштү. Бирок аны Бакайга билдирибө керек, ошондуктан, жойлонуп, карсылдаап күлдү. Сүйүнгөн түр билдириет. Бакай кетери менен, ойго келбей турган укмуштай чараны ойлоп табат. Бакдеөлөткө уу даардатып, ошо менен Семетейди – небересин тындым кылмак болот. «Таза аарчыган пияздай тукумун үзүп салайын» – дейт. Семетей үйгө келгенден кийин Жакып жогорку оюн ишке ашырышка аракет кылат. Бирок Семетейди Бакайдын ақылмандыгы, байкагычтыгы сактап калат. Бала да уу кошулган аракты «арбагы улуу чон атамдан мурда мен кантип ичейин» деп, кайра идишти Жакыпка суннат. Жашоо, өмүр сүрүү ага да керек экен. Балдырап да, шалдырап да калды. Семетей аракты ит аякка куюп салды эле, келип тумшук салган эки ит ошол замат сулайт. Айбы ачылган Жакып эми кантет? Жерде жарака болсо, кирип кетсе болмок.

3. Жакып өз небересине уу бергидей, эмне, ал эс-акылышын айнып калган чалбы? Болбосо, айылдагы кайсы гана карыяны алба, ал «алдына кетейин, силерден топурак буюрсун» деп тилек кылат. Жакыптын денгээли ошолордон да төмөн. Эмне үчүн мындай? 4. Себеби, Жакыпка дүнүйө, малмүлк небересинен да кымбат. Анын ачыккан көзү эч качан тойбийт. Ал дүнүйө чачып, кыргыз элин коргой турган эр азamatтарды жыйнаганы үчүн Манаска да каттуу нааразы болгон. Жакыптын жан-дүйнөсүн ысытып турган нерсе байлык, байлык жана байлык. Ага байлык дегенде үзүлүп түшкөн жана өзүн тарткан Көбөш, Абыке кымбат. Жакыпка эл багып, журут асырай турган Семетейдин тыйынчалык кереги жок. Эгер бул небереси тири турса, ал дүнүйө жыйниого, зордук менен өкүмдарьлик кылууга тоскоолдук кылат, «өө кесип, тоё жей албай» калат, ошондуктан аны «таза аарчыган пияздай» кылгысы келет. 5. Демек, Жакыптын көз карашы: «Байлык, дүнүйө боор эт менен

тен, аны сугалактык менен жыйноо керек, ал баладан да, небереден да, арнамыстада, элдик нарктан да кымбат». 6. Жакып ушул көз карашынан тайбайт. Өзүнүн беттегенинен жанбай, жаны көчүп келген Семетейге согуш ачтырып, аナン кармашып жатып өлөт. 7. Ошентип, байлык, дүнүйө Жакып үчүн өзүнүн керт башынан да жогору. Ошол байлыгы үчүн, дүнүйө топтоого кеткен жолду сактоо үчүн керт башын садага чабат. 8. Корутундулар: 1) Жакыптын жолу – бул да таасирдүү, учу үзүлбөгөн жол, анткени байлыкка үзүлүп түшүп умтулуу боло келген жана боло бермекчи; 2) Бирок Жакыптын дүнүйөгө ач көздүгү – бул оору; 3) Жакыптын терс кылык-жоругу да сабак, ал адад эмгек, ағынан жарылган пейил менен жашоонун, ыймандуу, арнамысту турмуштун артыкчылыгын кыйыр түрдө канкуулайт ж.б.

(Бул «Жакыптын образы» – болжолдуу үлгү. Калганы да ушул өңдүү жол менен кетем.)

### Тапшырмалар

1. «Бейне» топтомунун негизинде Семетей менен Айчуректүн образын сүйлөп бер.

2. Канчоро менен Күлчорону салыштыр.

«Сейтек» – бул «Манас» үчилтигинин үчүнчү бөлүмү. «Семетей» эпосунун тикеден-тике уландысы. Анын 12 варианты белгилүү. Ошолордун ичинде көлөмдүүлүгү жана толук камтылгандыгы жагынан Саякбайдын, Жакшылыктын, Мамбеттин, Ыбырайымдын вариантары айырмаланат. «Сейтек» – бир эле учурда үчилтики корутундулап, аякталышты билдирип турган, ошол эле учурда өзүнчө салттык сюжетке ээ чыгарма.

### СЕЙТЕКТИН ТӨРӨЛҮШҮ ЖАНА БАЛА ЧАГЫ

**1. Канчоронун кан болушу.** Акыры Канчоро өзүнүн тилегине чыккынчылык жол менен жетет. Кыязды Семетейге каршы түкуруп, курал-жараксyz чыккан Семетейди капыстан басып келген душмандын колуна сала берип, өзү күлт этип жоо тарапка өтүп кетет. Семетей кайып болуп, Күлчоро туткунга алынып, Айчүрөк Кыязга аялдыкка берилет. Эми ойлогон оюн орундуу керек эле. Канчоро сары каймал төө союп, сандап жаткан бээ союп, ат чаптырып той кылат. Өзүн кан деп жарыя кылып, алтын таажы кийип, алтын такка отурат да, элге салык салат. Калайык калктаң мин карача төө, мин кара кашка бээ, мин төөгө тендеген чай, мин төөгө жүктөөн кызыл алтын зер бер деп сурат. Анын алымына чыдабай эл качмак болот. Же качып кирер эл таппайт, же тириүлөй кирер көр таппайт. Ошондо Куту бийдин баласы Акжолтой: «Айчүрөктүн боюнда бала бар, эгер эркек төрөсө, ошону белгө тануу кылабыз, ошого чейин күтөлү, тентибегиле» дейт. Эл анын тилин алат. Чынкожо, Толтойдун куну деп элди талоон кылат.

**2. Жазалоо.** Олужа чал Бакайды өлтүрбөй, житирбей 80 балбанга көкбөру кылып тарттырат. Анын куудай сакалы кубарат, көзүнүн жашы он талаа. Өлөйүн деп өлө албайт. Же чапчышарга чама жок. Ичи өрттенүп, боору чок. Кайрат качып, ал кеткен, ооздон шекер, бал кеткен, бадырайган көз кеткен. «Эмне, зымырык этин жеп, өлбөс болуп калгамбы? Же кузгундун көзүн жедимби? Эмнеге өлбөдүм. Каныкейдин айтканы чын чыкты. Аны көрбөй, сокур болуптурмун», – деп боздойт. Аナン Канчорону каргайт. Таш боор Канчоро аны көк ала койдой сойдурат, курудурмөт ок менен аттырат. Аナン чеп алачыкка паанектеп күн көрөт.

Күлчоронун аялы Акбаланын таманын тилип туз салат, төбөсүн тилип күрт салат. Уй кайтартып коет. Каныкей музоо кайтарат. Күлчорону Кыяздын кырк жылкычы, сексен кулуна отунчу, суучу кылып беришет. Кончуна кызыл чок салып жибес-

рип кордошот. Эртен менен эрте тургузуп, тери ийлетишет. Талпактай сабашат. Карыган жылкы томугун жегизип, каткырышат. Уктатпай бийлетишет. Тогуз аяк сууну катары менен кыйнап ичиришет. Кементайы дал-дал болуп айрылган. Далысынан кара кан агып турат. Анысы аз келгенсип, чорону көкбөру да кылып тартышат. Өлөйүн дейт, бирок аны бир үмүт өлтүрбөйт, анткени Айчүрөктүн боюнда бала бар.

**3. Арамзалык.** Айчүрөктүн өлбөй калышы да төрөлө турган балага байланыштуу болгон. Кыяз анын көзүн карайт. Ушундай перизаадага күйө болгонуна сүйүнөт. Атайы Айчүрөккө арнал той өткөрөт. Аナン он ай чамасындагы убакыт өтөт. Айчүрөк толготот. Ошондо ичинде арамы бар Кыяз бир кишиге билгизбей, бир кишиге туйгүзбай сыйкырчы жети кемпирди чакырат. Алар көзү тойбогон, жүрт бузганын койбогон, толготкон аялдын көзүн байлап салчу дубакөй экен. Кыяз аларга: «Кыз төрөсө Айчүрөк, аппак ороп алгыла, мага сүйүнчүлөп салгыла. Эгер эркек уул болсо, ал зилинде мага душман. Ошондуктан мобу мизи ажыдаардын уусуна сугарылган устара менен киндигин кескиле. Бала ошондо тындым болот. Акынар үчүн буттап алтын зээр берип, эне кылып алам. Кыйла тартуу мал берем, кызыл куйрук нар берем, толгон дүйнө малымды берем, Тооторуну да», – дейт. Кемпирлер шыпшылдан макул болот. Ошол кезде бул сүйлөшүүнү дene күн болуп жүргөн Карабач угуп коет да, дароо кабарды Айчүрөккө жеткирет. Перизаада шып этип кирии келишкен арам ойлуу жети кемпирге сары саамал кымыздан куйдурат. Айтат: «Сары саамал кымыздан ичките, суусаганынар басылып, умачтай көзүнөр ачылат. Силер азапка себеп болуп, чон жакшылык кыласынар, ажалды сууруп аласынар, көзүнөр ачык. Көзүм жалдырап, сөөгүм шалдырап, чымындай жаным чыркырап турат. Жетөөн умачтай көзду ачкыла», – дейт. Кемпирлер уу қошуулган кымызды тартып жиберишет да, бүк түштөт. Коломтонун жээгине оро казып, аларды көөмп салат. Аナン Сейтекти төрөйт.

**4. Сейтек.** Баланын он чекесинен күн, сол чекесинен ай көрүнөт. «Мандайга сайган желеек, баатырдан калган белек, туу касына чунак» деп Айчүрөк сүйүнөт. Баланын аркасында кара жал экиге бөлүнүп турат. Семетейдин дал өзүндөй, тим эле оозун түшө калгандай. Тиктесе журек жангандай, көрсө суусун калгандай. Аナン ойлонот: «Кой, эл-жерди табыш үчүн, канкорлордон өчтү алыш үчүн, бул баланы шек билгизбей Кыяздын баласы кылайын, ага эркек төрөп бердим деп аябай милдет кылайын» дейт. Баланын киндигин өзү кесип, ак көйнөккө салып, аナン Кыязга жетип барып, сүйүнчүлөйт: «Эркек уулдуу болдуунуз, мына!» Ошондо Кыяз каарданып эл мыктыларын чакырат, эл арасында элдин кутманы, жаагы ачылган чечени, камбылы, кеби нуска, сөзү бал Куту жатык сүйлөп, бек таштап, кеп баштайт:

«Оо, балам, Кыяз, тилимди ал, канды кудай урада, катыны менен кабышат, калкы менен чабышат, канды балээ басарда, жумшаган кулу кежектейт, ўйундө ашын эсептейт, кан башынан бак кетет, астынан алтын так кетет, ала аскардай бел кетет, андан кийин эл кетет, Баатыр Кыяз, санаанды бузупсун, бөлөктүн уулу депсин го, бейрөктөн чыккан баланды, жылдызын ондон болуптур, баланын тоюн кыл», – деп кара тилин кайрайт. Кутунун Семетей учун Кыязга чон кастыгы бар экен. Анын айтканын эл эп көрүп колдоц, чуркурап жиберет. Эми Кыяз эмне кылат? Эпте баланы колго алуу керек. Анан тыңдым кылса болот. Ошону ойлоп Айчүрөккө айтып турганы: «Көөдөндө ысык жүрөгүм, Чүрөк! Таап бердин, кабак ачар баламды, алыш келчи көрөйүн, ачып оозум ёбайын, элге ат койдуруп алайын». Жасакерленет. Айласы түгөнөт Айчүрөктүн. Эрте сөзү – кеч болот. Анан сыр алдыrbай жаркылдап күлүп, кайраттанып баланы Кыязга берет.

5. Кылтылдаган тагдыр. Ошондо баланын таштай салмагынан Кыяздын такасы жерге кирет, бели зыркырап ооруйт. Баланын түбүндө жоо боловун билет. Элге минтип айтат: «Айланайын кандарым, акылга дыйкан жандарым, ейдө чыксам – ёбөгүм, ылдый түшсөм – жөлөгүм, керилсе жоо чабарым, этегимдеги бала, ал бала эмес, кызыл балаа, бизге душман зилинде, ёзу бөлөк түрүндө, убалынан коркпой азыр эле жайлайлы, баланын жанын кыяллы, балтыргандын тамырын суургандай кылайын, тукумдук кара тарууну куургандай кылайын». Айчүрөк сабы алтын, толтосу көөхар Акмилтени кабынан сууруп алат. Кыяздын жанын-дагы көп төрө жарыла берет. Ошондогу Айчүрөктүн каарданып айтканы: «Казгалдак деген кайран күш кайрылбай учат жем учун, канымды төгүп жиберем, карындан чыккан бала учун, Жети-Өзөндү жер, жедигерди эл, Кыязды шер экен деп келгенмин. Сен, Кыяз, баатыр эмес, катын экенсин, арам пейил каапыр экенсин, угуп кой, Кыяз, бала учун адегенде сени садага кылам, ажылласаң төшүнө канжар малам, жарып өлтүрөм сени, болбосо, чарынада баланын чатагын кантип сен билдин? Же курсактан чыккан бул бала куланды кууй качтыбы? Куржуунда пулун чачтыбы? Же казынанды чачтыбы? Же мууну өлтүрүп сойгондой, тыңдым кылыш койгондой кандарынды чаптыбы? Жанын чыкыр, жаш бала сага душманбы? Ак куу кебин кийбесем, Акун кан көздөй жүрбөсөм, кен Ургөнчтөн кол алыш, буланды булас албасам. Өзүндөн чыккан баланы өлтүрмөк болгон экенсин, ёз баланды душман көрүп калыпсын». Анан этектеги баланы Кыяздан тартып алат. Учуп кетсе, Айчүрөктүн урушуп түпкө жетерин да Кыяз билет. Анан калп эле карс-карс күлөт: «Айчүрөк, сен сырттансын, сынаганды билбейсин, эмнеге баландан бетер тилдесин, жаны туулган балама, ботом, душмандык кылсам ономбу? Каркыбар, сенин эрдигинди сынагам, койдум, Чүрөк, кой-

дум, эки тизгин, бир чылбыр, айсулуум, сага бердим, эми тоюна токсон сойдургун, баланын атын койдурун, Чүрөк». Ошентип, Кыяз арсаландап күлөт, жойпуланат. Анан эл ат кое албай, көпкө толкуйт. Ошондо Кыдыр ата келип: «Аты Сейтек болсун!» – дейт. Эл «оомийин» деп бата кылат. Анан Кыдыр ата көздөн кайым болот. Сонунан эл тарайт. Ошондон баштап Айчүрөк Сейтекти бир кишиге көргөзбөй, кирдүү аяктан ичирбай, кирдүү кийим кийгизбей, канаттууга кактырбай, камчылууга чаптырбай, тумшуктууга чокутпай болот сарайдын ичинде багат. Мойнуна тумар тактырат, алдейлетип бактырат. Жетимдигин билгизбейт, жедигер тилин тийгизбейт. Эпте багып баланы эрешен тарткан эр кылды. Эр уулу менен тен кылды. Ошентип, бала он үчкө келет. Шердик сыны да, эрдик сыны да керүнөт.

6. Сейтектин Карадөөгө жолугушу. Сейтек мылтык атып, жаатартып анчылык кылыш жүргөндө, кара кула ат минген, кара-гайдай найза алган, кыны жок кылыш байлаган, ийни салык, ёзу зор, жазы мандай, жайык төш, кылча мурун, кызыл көз баатыр алдынан чыгат. Сейтек минтип ойлонот: «Кыйынынган дөө менен беттешип, атын олжо кылыш алайын, тырмак алды ушул болсун» – деп. Жан койбостой жээлигип, жаш жолборстой ээлигип, жакын кирип барганды алиги атынан түшө калып Сейтекке жалынат: «Найзага белги желегим, айкөлдөн калган беле-гим, элинден азып кангыдын, эл журтуунан айрылдын, бирөөгө бакма уул болдун, азыр төксөн канымды, Карадөө абан мен мына! Ырастап айткан сырымды, ырдайын уккун ырымды, сен-айкөлдөн калган сом балтасын, асылдан калган чон аркамсын, жерин Талас, сенин атаң Семетейди Канчоро менен Кыяз жок кылган, атан талаада кайып болуп кеткен, Кыяз талап алды малынды, Таласка төкту канымды, базарымды байллады, башымды жарды, чынарымды кыркты, Айчүрөктү олжолоп алды, Бакайды кордоду, Каныкей чон эненди күн кылды Канчоро, атакендин курдашы-Күлчорону тириү кармап алыш, эки далысын оюп, кырк жылкычыга отунчу кылыш койду, кен дүйнө тар болду, Сейтек балам. Эми сен кара чепкен, ак калпак элинди, жылгындуу Кен-Кол, чон Талас жеринди качан табасын? Мен ооруга себеп, эн кылдат таап Момунжанды табам, ал чон атан Манас менен дос болгон, ал Күлчорону айыктырат. Сейтек балам, Күлчоро сага аманат, Кыязга өлтүртүп койсон жаманат». Ошентип, Карадөө алты тулпар менен, Айчүрөк берген кат менен аяш ата Момунжанды издең кетет.

7. Күлчоронун Сейтекке жолугушу. Туткунда он далысын ой-дуруп онтоп, сол далысын ойдуруп шорлоп жүргөн Күлчоро «Айчүрөк эркек төрөптүр» деген кабарды укканда бир сүйүнөт. Ичинен он эки жыл ётшүп күтөт. Өлөйүн деген оюнан кайтат. Сейтекти «Эрешен тартып эр кылсам, эр уулу менен тен кыл-



Б. Жумабаев. Сейтек.

сам» деп ойлойт. Ошентип, Сейтек 12ге чыгат. Ошондо Күлчоро жылкычы башы Карагулдан жети күнгө уруксат сурайт. Айчүрөктөн эски-уску кийим сурап алайын дейт. Күрсүлдөгөн Карагул он жооп бермек түгүл, Күлчорону жылкычыларга тепкилет. Ошондо Күлчоро жүлүнгө жетер сез айтат: «Жылкычы башы Карагул, ак болот элем мокодум, өлө турган чак жетти, билекте кубат барында баатыр да элек, шер да элек, балакет кайда дәэр элек, биз да тайлак басып жәэр элек, кара болот Зулпукор, көөлөгөн эрдин өзү элек, тоодой-тоодой алптарды жөөлөгөн эрдин өзү элек, қыргызга кызыл туу элек, душманга ызы-чуу элек, эми мусапырмын, кан алдына барып, кийим сурап ала-йын, уруксат бер». «Жети күндөн калбай кел», – деп Карагул опурулат. Ошентип, Күлчоро ордого өлдүм-талдым дегенде жетет. Кыяз көрүп калып, аны айбалта менен жыга чабат. Чыга калган Айчүрөк Күлчорону өлүмдөн куткарат. Ак өргөөгө киргизип, болгон иштин баарын айтып берет. Аナン Семетекти көргөзөт. Күлчоро баланы басып жыгылат. Сүйүнгөнүнөн ыйлайт. Сейтек Семетейге опокшош: кулагына кулагы куюп койгон эмдей, мурунуна мурунун кыйып койгон эмдей, баш териге баштери каптап койгон эмдей. Бой келбети тоодой. Толкуну көлдүн шарындай. Ай кулагы калкандаш, Семетей тирилип келгенсит. Күлчоро баштан өткөн окуяны-эки чоронун Каныкейдин эмчегин эмип, бириңен сүт, бириңен кара кан чыкканынан тартып, ақыры Канчоронун бузукулугунан баарынын кул, күн болгонуна чейин айтат. Күлчоронун кебин угуп, Сейтек да көзүнө жаш алат. Аナン жедигер эли, Жети-Өзөн жери эмес экенин, душман менен кармашып, эл-жерин табарын, жетиге чыкканда эле энеси Айчүрөктөн атасы жөнүндө укканын кеп кылат. Аナン Айчүрөк Кыязга барып Сейтек сан түмөн жылкыны, сай тулпарды көре турганнын айтат. Кыяз: «Саламат барып, сак келсин, сагындыrbай бат келсин», – деп макул болот. Бирок ичи өрт. «Ушул бала түбүмө жетет го» деп ойлойт. Ошентип, Сейтек Күлчорону ээрчиp, жылкыга барат. Ошондо курсүлдөгөн Карагул: «Күлчорону өлтүргүлө, бооруна казык каккыла» деп укурук менен качырат. Муну көрүп Семетектин жини келет да, Карагулду жаткыза чабат. Аナン Күлчорону ак чатырга киргизип, ак боз бәзни соет. Баатыр чорону май менен жуудуруп, казыга бөлейт.

**8. Момунжан.** Жердин жүзүн сыйрып, төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланын кыдырып жүрүп Карадөө аяш ата Момунжанды Багдаддан табат. Ал Семетейдин кийышпас досу экен. Семендин өлүмүнө катуу кейийт. Карадөө Күлчоро жөнүндө да айтат. Момунжан аны айыктыруу учун жолго чыгат. Пилге ок дары арттырат. Алтымыш балбандын ар бири белине кетмендей токочтон байланышат. Конгон жерде демдеме күрүч, ширин аш. Кыясын бел ашып, кыйын дайра көл кечип, кыйла күнү чөл ба-

сып Момунжан Ала-Тоого келет. Анан Күлчорого кошмо кызыл дары менен кошо «әбеп» менен «себепти» иширет. «Апы-уу» деген дарыдан берет. Бирок алар Күлчорого таасир этпейт. Чоро чыныңда жандан түнүлөт.

9. Токсон кетмен. Ошондо дагы жаны ақыл ойлогон Момунжан көнөчек баштуу көк дангытты баса калып сооп, анын кечирип Күлчоронун далысына жамап, сыйтынан кырк жолу кырма кызыл дары менен кайнатма кара дарыны шыбайт. Ошондо Чоронун ооруган жери басылат, умачтай көзү ачылат. Арадан эчен күн өткөндөн кийин Күлчоронун сүйрүсүнө сүт толот, ийрисине эт толот. Күчүн сынал, чоюн баш менен жолум үйдөй кара ташты тартып жиберсе, чокморунан чок чыгат, кара таштан от чыгат. Анан токсон кетменид кабаттап кооп, бели мекчайип, көзү чекчайип, бармагынан май чыгып, билегинен кан чыгыш жаа тартат. Жебе токсонунан тен өтүп, жерге кирип кетет. Демек, чоро кайра калыбына келген экен. Энеден кайра туулгандай болот. Күлчоронун урматына ай түяк чалынат, үзүлгөн уланат.

### Суроолор

1. Сейтек менен Семетейдин бала чагы окшошпу?
2. Эл кайсы үмүтко байланып кичпай калган?
3. Кимдер жазаланды? Алар ушундай жазага татыктуу беле?
4. Кыяздын арамза ою эмнеликтен ишке ашкан жок?
5. Карадөө Сейтекке эмнелерди айтты? Ал «Семетей» эпосундагы Сарытазга окшош эмеспи?
6. Күлчоро Сейтекке кантит жолукту?
7. Момунжан Күлчорону кантит айыктырыды?

### Тапшырмалар

1. Күлчоронун туткун болуп жүргөндөгү кыйналып, оор азап тартышын эсине түшүр. Эл учун күрөшкөн мыйнадай эр азаматтар неге мыйнчалык азап тартат? Семетей чыккынчынын кесепетинен мертинет. Күлчоро өлүк десе тириүдей, тириү десе өлүктөй абалда. Болбосо, Бакайда кайсы күнөө?

2. Канчоро элге оор салык төлөтөт. Үмөтөй байлыктын артынан сая түшүп келип, ажал тапкан. Канчоро да бийликке байлык топтоо максаты менен келдиби? Алар «Калкым кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин», деген Манастын ураанын төбелеп-тепседиби?

3. Сейтекке ниети кас Кыязды Айчүрөк аз жерден жарып сала жаздайт. Бул баланы сактап калуу үчүн жасалган эрдик. Ал кайраттуу гана кишинин колунан келет. Алмамбеттин энеси Алтынайдын, Каныкейдин балдарын сактоо үчүн жасаган эрдиктерин эсте. Ой толгоо түрүндө дилбаян жаз.

### Сөз берметтери

1. Көзүм жалдырап, соогум шалдырап. 2. Оң чекесинен күн, сол чекесинен ай көрүнөт. 3. Тиктесе журок жангандай. 4. Кеби - нуска, сөзу - бал. 5. Эрте созу - кеч болот. 6. Курсактан чыккан бул бала куланды куую качтыбы? 7. Мойнана тумар тақтырат, алдейлелтип бактырат. 8. Билекте кубат барында баатыр да элек, шер да элек, балакет кайда дээр элек, биз

да тайлак басып жээр элек. 9. Кыргызга кызыл түү элек. 10. Саламат барып, сак келсин, сагындыrbай бат келсин. 11. Сүйрүсүнө сүт толот, ийрисине эт толот. 12. Бели мекчайип, козу чекчайип.

### Кыяздын Өлүмү

1. Тооторуну суроо. Кызгалдактын гүлүндөй албырып кызарган, камчыдай бели ийилген, кара көзү нур төккөн Айчүрөк Кыязга уй баш жан аякка шарап куюп берет. Ал үчтүү удаасы менен тартат. Анан каткырыгы таш жарып, Айчүрөккө ыраазы. Чечекейи чеч болот. Чеч кап менен төп толот. Анан мактана баштайт. Ошондо Айчүрөк андан малга кеткен баланы алып келүүгө Тооторуну сурайт. Кыяз адегенде бербейм деп ачууланат, кайра Айчүрөкту кыя албай макул болот. Бирок ичи өрт, ары карап мыңкылдайт, бери карап кылтылдайт. Анан Чүрөктү өзү отказат. Ошондо Тоотору баш чулгуп окуранат. Тил бүтүп, минтип сүйлөмөк болот. «Эй, Кыяз, биттейде бириктик, бармактайда баш коштук, ойноо бала сен элен, ооз жарма тай мен элем, эми сен эр, мен тулпар болдум, бирок сен аялга алдаттын, Тооторуну экинчи минбейсин, канатын кайрылды, Кыяз». «Ат сүйлөсө окус, жанжал болор», – деп Айчүрөк чач мончок менен мандайга тартып жиберет да, тулпардын тилин байлаап салат. Кыяз Тооторунун сезүн укмакчы болуп Айчүрөкту токтотот да, аттын жалын сылагылайт, бирок тил жок, үн жок. Эмне болду? Уят болгон Кыяз «Саламат барып, сак келгин», – деп Айчүрөкту жөнөтөт. Анан Тоотору булуттай сызат, баскан жери быркырайт, таманы жерге тарсылдайт, ак тизгин колдо карышат, кара болот ооздук көмөкөйдө карсылдайт. Бир оокумда Айчүрөктен өч алууну ойлогон күлүк баш бербей ала качып жөнөйт. Тулпардын жал-куйругу жайылат, дыркырап учат. Айчүрөк жандан түнүлөт. Дароо сыйкырлап, Тооторуну чобур кылып салат. Анан аяш ата Момунжанды, Карадөөнү, Сейтекти жана Күлчорону издел табат.

2. Кыяздын өлүмү. Ошол кезде Кыяз түш көрүп, түшүндө мүшкүл иш көрөт. Аты чобур болуп калыптыр. Ак шумкары колго конбой айды көздөй сызат, калканы талкаланып, ок өтпөгөн күпөнү Сейтек кийип алыштыр. Калың жедигерди жыйнап түшүн айтат да, басканынан жан чыгып, дүбүртүнөн чаң чыгып, каарданып, жеке аттанат. Мингени – Кылкүрөн. Каракырды ашканда Айчүрөктуң кызыл жууркан-кучмач ээри көрүнөт. Арам ой жылт этет. «Болду болбоду, Айчүрөк күйөөгө чыгып, тою болуп жатат». Жини келип, буура төөдөй күркүрөйт. Атына камчы басат. Жолун Күлчоро тосот. Кыяздын сунгган найзасын айбалта менен бөлө чабат. Ошол маалда Чоронун жытын сезген Кылкүрөн (ал олжого келген мал экен) бура тартып, чукул бурулат. Жалдан карман калууга үлгүрбөгөн Кыяз жорудай далп этип аттан кулайт. Анан ач карышкырдай шоншоюп отуруп калат. Күлчо-

ро да атайын аттан түшүп, Кыяз менен жөө кармашып: кылыш менен, айбалта менен чабышат, ок өтпөс чопкүттар быркырайт, анан багалектен алышып, балбанчысынан алышат, көк букадай сүзүшөт, ач буурадай чайнашат. Акыры Кыяз алдан таят, ошондо «жардам бер» деп Сейтекти чакырат. Айчүрөк Манастын жолуна деп, Тооторуңу мууздал салат. Күлчоро Актинтени Кыяздын сүбөсүнө малып алат. Анан жаш баатыр калың жедигерди жыйнап, Карадөөнү кан шайлайт.

### Суроолор

1. Тоотору кишиче сүйлейт жана акыл айтат. «Адамдай эстүү жаныбар» деген сапат «Манас» эпосундагы Саралага эле эмес, так ушул Тооторуга да таандык. Мындан кандай жыйынтык чыгарышка болот?

2. Ошентип, Кыяз атайды чукул бурулуп жалт берген Кылкуронден күлайт. Анан ал ач карышырдай шоншоюп отуруп калат. Күлчорого ондой берди болду, Кыязды каалагандай чаап өлтүрсө болмок. Жок, Күлчоро эрдик салтын сактады. Ал дагы атынан түшүп, жөө кармашка чыкты. Бул Күлчоронун жанылыштыгыбы?

### Сөз берметтери

1. Чечекей чеч болуп, чеч кап менен төп болуп. 2. Ары карап мыңылдайт, бери карап кылтылдайт. 3. Биттейде бириттик, бармактайда баш коштук. 4. Ач карышырдай шоңшоюп. 5. Көк букадай сүзүшөт, ач буурадай чайнашат.

### СЕЙТЕКТИН ТАЛАСКА КЕЛИШИ

Сейтек Таласка көчөт. Кек ала майдан, айчыгы алтын кызыл туу асмандата ашталат. Көчтө— ыр. Көчтө— кыз куумай. Көчтө— ит агытып, күш салуу, ат артып, жер чалуу. Сейтектин жүрөгү дегдеп, ичи кайнайт. Денеси балкып, көзү жайнайт. Бою дүркүрөйт. Жети атасы көз жумган жер мунарыктайт.

1. Тайбуурул. Анан жаш баатыр ээр белдей белести ашса, астынан Тайбуурул чыгат. Тулпардын кулагына коргошун куюлуптур, үстүнөн жайы-кышы жүк кетпей – жоор, жал-куйруктан айрылган. Кучак болгон сан жок, кербенчилдердин жорток атына айланыштыр. Күнчүлүк жерден Сейтектин жытын алыш качыш чыгыптыр. Артынан кербен башы Карасарт кууп келет. Жаныбар айтайдын десе тили жок, Сейтекти жыгтап турат. Окто, чылбыр, чому бар, кыр арканын үстүндө он эки жерде жоору бар. Кабыргасы каржаат, калактай саны тартаят. Омуртка сөөгү оркойгон, каршы-терки бөлүнгөн. Ар бир кабыргасынын үстүнөн ирин салаалап куюлуп турат, жүнүн күм сирке баскан. Сейтек да Тайбуурулдуң көкүлүнөн жыгттайт. Алар Тайбуурулдан улам Семетейди эстешет. Анан Тайбуурул кайыш болот.

Сейтекти буркураган боз инген тосуп чыгат. Анан торпок кайтасып жүргөн чон энеси Каныкейге жолугат. Сейтектин артынан Күлчоро

ро менен Айчүрөк баштаган көч Таласка келет. Эл кубанат. Кайы басылып, кала ачылат. Үзүлгөн уланыш, жоголгон табылат.

2. Канчоро. Эл Канчоронун зордугун, кыяны тосуп көч алганын, эр өлтүрүп өч алганын айтат. Күлчоро ордого барат. Канчоро канды караса, жумулган көзү ачылбайт, сунулган буту тартылбайт. Кейпи султан. Көк кенедей семирген. Күлчоро: «Тай-кулундай тебиштик, талашып эмчек эмиштик, бирге жүрүп торолдук, бир тууган болуп чоңдук, жоону бирге жооладык, бирок сен абамды кара жер менен тен кылдын, бузукка туулган жан болдун. Мен Кыяздан качып келдим, ырыс алды – ынтымак, бирдикти койсок бир жерге, катылып бирөө келеби, бармактуу адам батабы, тырмактуу душман тиеби?» – дейт. Бул сынап айтылган сөздөр Канчоронун кулагынын сыртынан кетет. Кайра: «Кыяз күл, сага кылбасам, өткөн жылы алакандай кат берип, Күлчорону жайлап, кылыштап башын ал, тындым кылып сал» – десем, укпаганын кара. Сен күйтү кулсун. Өлтүрбөйүн, тирүүндө жогол. Бакай, Каныкей, Акбалага барбай кет!» – деп бакырат. Күлчоронун «Семетейдин уулу Сейтек келди. Аккелтени, Зулпукорду, Бозкисени бер» дегенин да укпайт, ач камандай күүлөнүп, өкүрүгү таш жарат, «кылыш тиер мойнуна, кан шорголор койнуна, тагыма көзүн салбай кет, бээ саамдан калбай кет!» – дейт. Анда Канчоронун аялы Чачыкей «Аколпокту, Аккелтени бербеймин, андан көрө Күлчорону тындым кылып сал, мал аяган каралуу, жоо аяган жаралуу» – дейт, чыңырып. Ангыча перизаада Айчүрөк кирип келет. Так ушул жерден Чачыкей өлтүрүлөт, Айчүрөк Аккелтени Канчоронун жүрөк тушуна уруп, кайра тәэп туруп тартып алат. Ошентип, эл менен Манастын укум-тукумуна, жакындарына жасалган кастыктан өч алышат.

3. Семетейдин элге кошулушу. Карадөө 3–4 ай салбуурунга барып, ат артып, жер чалып, ит агытып, күш салып, кулан кууп, ан уулачуу экен. Бир күнү Семетейди көрөт. Көрсө перинин кызы Кекмөнчок сыйкырлап алыш кеткен экен. Семетейдин кулагы укпас кер, тили жок дудук, адам менен иши жок. Ан уулагандан башканы билбайт. Карадөө абакелеп кыйкырат, бирок Семетей укпайт. Кенебей зыңгырайт. Кирпик үйрүп, каш какпайт. Анан кеч кире Кайыпчынын Кара-Үнкүрүнө кирип, көздөн кайым болот. Карадөө элге, Айчүрөккө кабарлайт. Анан Семетейди издең чыгышат. Карадөө баягы жерге келсе, Семетей ак үнкүрдү бет алыш кетип баратат. Аскар тоодой, тогуз дайранын бириккендеги шарындай. Ачып көздү жумгучу, айта-буйта дегиче, тогуз мойнокту басып өтөт. Анан тозоттогу чоронун жанынан бастырат. Күлчоро Тайбуурулду чылбырдан алыш, «абакелеп» жалынат. Семетей зың-зың этип кенебайт, тирүү десе өлүктөй, өлүк десе тирүүдөй. Ошондо Күлчоро кыйкырып сүйлөйт. Семетей тилге келип айтканы: «Үнүндү боолгодум, сен Күлчоро-

сун, кечээ жаак алдында жаак чыгып, тил алдында тил чыгып, Канчоро душмандык кылганда кара булу **PDF Compressor Free Version** кинип, асмандан алты сай мөндүр шыбыргак жаап, түн түштү. Ошондо ургаачыдан уз, кыйын сулуу кыз көрдүм. Оймок ооз, бото көз, кырмызы көйнөк, кымча бел. Ал жаасын окуп жайлады, адегенде канымды бузду, алым кетип, анан көзүмдү көргүс, кулагымды керен кылды. Тайбуурулду кайып кылып колума тийгизди. Шумкарды да эми кишени жок, тору жок байланууда турамын. Көмөнчок деген зайдыым бар. Өлүү болуп көрдө жокмун, тириүү болуп элде жокмун. Эй, балдар, эл кайда, жер кайда? Бакай эсенби? Энем Каныкей барбы? Эгер энемдин эмчегин ээмп уктасам, жытынан түнү жытасам, көз, кулагым ачылат, ооруулган жерим басылат, жанымдан азыр чуу качып кутулат, эгер энем жок болсо, менден күдерүндү үз...» Ошондо Карадөө айылга чабат. Бакай менен Каныкейди алыш жетип келет. Анан Семетей ач болотту жазданып, Каныкейдин эмчегин эмет, булактап сүт чыгат. Баатыр кылкылдата сорот. Ошол ошо болот да, Семетейдин көзү көрүп, кулагы ачылат. Анан курбу-курдаш, жанжоро ак буудайдын унундай жуурулушуп калышты, ак бөкөндүн кылындай суурулушуп калышты, ободогу жылдыздай жумулушуп калышты. Кемигени толуп, бөксөргөнү ашып, үзүлгөнү улашып, жылгындуу Кен-Кол, кең Таласта эл жыргалга батат.

**4. Сарыбайдын согушу.** Сарыбай – желмогуздум уулу. Ал жердин түгөнгөн учунда – Желпинишиштө түулган. Кабылганын кайсаган, кез болгонун кемирген баатыр. Ойноктогон желмаян аты бар. Көзү ачылган ородой. Саадактары кетмендей. Манастын тукумун өрт өчкөндөй кылсам деген ою бар. Анан сыйкырчыдан айкөлдүн уулу Семетей бар деп угуп, аны баш кылып тегиз союп алуу учун аттанат. Жолдон Карадөө менен салгылашат. 7–8 күн алыша албайт. Акыры Сарыбай жолу мүйдөй чоюн баш менен Кылкүрөндүн белин үзө чаап, анан кулаган Карадөөнүн башын кесип, жанынан кочуштап жутат. Ошондон соң Таласты беттейт. Кыргын согуш башталат. Күлчоро менен Сарыбай сыйшат. Экөө алыша албайт. Сарыбай күчөндөн күчөйт. Ошондо Айчүрөк кыяматтык досу Кайыпчал кызы Куюлыга учуп жөнөйт, жетип болгон окуяны айтат. Куюлды жигиттери менен Таласка жетип келет. Сыйшта Желжетпес деген күлүкту минген бул баатыр кызы Сарыбайды өлтүрөт. Жеништин урматына ай түяк чалынып, той берилет. **Азууларын** аркайткан, алдынкы эрдин шалпайткан, өрдөктөй мойну койкойткан, чуудаларын чубалткан нар төө, казысы карыш бээ союлат. Казына оозу ачылып, тогуз күнү элге дүнүйө таратылат. Алп кыз Куюлы да: «Менин дагы элим бар, эл сагынбас, эр болбос, уруксат эткиле кетейин», – деп суранып, өз жерине кайтат. Эл барчылыкта жана тынччылыкта жашоосун улантат. Акбермет деген сулууга үйлөнгөн Сейтек элге арка, баш-көз болот.

## 5. Кайып болуу

«Сапарыбыз карыбас, Кезип журөр кез келди» – Дешип Бакай, Каныкей, Күлчоро менен Семетей, Айдай катын Айчүрөк Бешөө кайып болушуп Кетмек болду сапарга. Сапардын жайын укканды, Эл чогулуп дуу болду: «Ушу Бакай менен Каныкей Толкуп жаткан бел эле. Семетей менен Күлчоро Добул келсе, жел тийбес, Доочу келсе, мал бербес, Тажаал келсе, жан бербес Бузулбас Кап-Тоо бел эле. Калын кара чеп эле» – Деп, калайык турганды Беш берендин ичинен Семетей баатыр кеп баштайт: «Улуу-кичүү, кары-жаш,

Курбу-курдаш, талапташ, Ар түйүндү чечип кой, Жаман-жакшы өткөн иш Кайран журтум кечип кой?! Ала-Тоону жер кылган, Азаматын эр кылган, Ак калпактуу калын журт Кыйрын менен эсен бол! Биз кеткен менен сапарга Кыжылдаган жоо болсо, Жолотуп жоону киргизбей, Кайып болгон биздердин, Жогубузду билгизбей, Канаттууга кактырбай, Камчылууга чаптырбай, Журтка балаа тарттырбай, Өрүшкө душман жолотпой, Өкүмдү ичке киргизбей, Баш-көз болор Сейтек бар, Биздер кеттик сапарга, Өлбөс журтум, кошкула!..»

Ошентип, Сейтектиң өрүшкө душман жолотпой, өкүмдү ичке киргизбей, элди коруп сактап каларына ишенген Бакай, Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Күлчоро-бешөө кайып сапарына – түбөлүк өлбөстүккө аттанып кетишет.

## Суроолор

1. Тайбуурул, Бозинген Сейтекти тосуп чыгат. Бул «Семетей» эпосундагы Семетей баатырды тосуп чыккан Кумайыкка, Акшумкарга, тоолөргө окшошту?
2. Эл эмнеге кубанды?
3. Күлчоро Канчорону эмне үчүн сынады? Анын Канчородон көңүлү кала олек беле?
4. Семетей кантип элге кошулду?
5. Сарыбай «Манастын тукумун бүт өрт өчкөндөй кылсам» деген оюна кеттиби?

## Тапшырмалар

1. **Ойлон:** – Кайып болгон киши кулагы кер, тили дудук, кирпик үйрүп, каш какпай, эч ким менен иши жок болот экен. Анан ушундай абалдагы Семетей Каныкейдин эмчегин ээмп, жытын жыттаганда, неликтен анын кайыбы жоюлуп кетти? Эмне, эненин ак сүтү жана жыты кайылтап да, Көмөноктун сыйкырчынан да жогорубу?
- Бакай, Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Күлчоро – бешөө кайып болуп кетишет. Кайып болуу, демек, бул өлгөн жок дегендик. Буга сенин көз жашың кандай?

– Эпостогу беш кишинин кайып болушу жүрүнкү Көкмөңчоктүн Семетейди кайып кылышынан айырмаланабы?

PDF Compressor Free Version

2. Көркүү окуу: «Кайып болуу».

### Сөз берметтери

1. Ит агытып, күш салуу, ат арытып, жер чалуу. 2. Ичи кайнайт, көзү жайнайт. 3. Кыяны тосуп көч алган, эр өлтүрүп оч алган. 4. Көк кене-көдүк жаңайт. 5. Бармактуу адам батабы, тырмактуу адам тиеби. 6. Кыдай семирген. 7. Мал аяган каралуу. жоо аяган лыч тиер мойнуңа, кан шорголор койнуңа. 8. Мал аяган каралуу. жоо аяган жаралуу. 9. Ак буудайдын унундай жуурулушуп калышты, ак бөкөндүн калышында суурулушуп калышты. 9. Жолум үйдөй чоюнбаш.

### ОКУЯЛАР ТОПТОМУ

1. «Сейтектин төрөлүшү жана бала чагы» боюнча: 147. Канчоронун кан болушу. 148. Жазалоо. 149. Күлчоронун көргөн күнү. 150. Жети кемпир. 151. Сейтектин төрөлүшү. 152. Кутунун Кыязга айтканы. 153. Кыяздын балага кастығы. 154. Айчүрөктүн чечкиндүүлүгү. 155. Сейтектин чоношу. 156. Сейтектин Карадөөгө жолугушу. 157. Күлчоронун уруксат сураши. 158. Күлчоронун Сейтекке жолугушу. 159. Жылкыда. 160. Момунжандын келиши. 161. Токсон кетмен.

2. «Кыяздын өлүмү» боюнча: 162. Тооторуну суроо. 163. Тооторунун ою. 164. Кыяздын өлүмү.

3. «Сейтектин Таласка келиши» боюнча: 165. Сейтек Таласта. 166. Тай-буурулдуң тосушу. 167. Күлчоронун Канчорого айтканы. 168. Канчоронун жообу. 169. Өчтүн алышыны. 170. Карадөөнүн Семетейди көрүшү. 171. Семетейдин элге кошулушу. 172. Сарыбай. 173. Күялы. 174. Жениш. 175. Ка-мындин баары «айкүр» конот.

### Тапшырмалар

1. Билгенине «айкүр», билбегенине «чик» белгисин кой.
2. Окуялар топтомун кайталагандан кийин «чик» белгиси жоюлат, ишин-дин баары «айкүр» конот.

### «БЕЙНЕ» ТОПТОМУ

Бакай: 148, 175.  
Каныкей: 148, 165, 171, 175.  
Айчүрөк: 148, 150, 151, 154, 155, 158, 162, 163, 169, 173, 175.  
Семетей: 170, 171, 175.  
Күлчоро: 149, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 167, 168, 169, 171, 175.  
Канчоро: 147, 148, 167, 168, 169.  
Сейтек: 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 165, 166, 172, 174.  
Кыяз: 150, 152, 153, 154, 162, 164.

### Тапшырмалар

1. «Манас», «Семетей» боюнча түзүлгөн «Бейне» топтомунун үлгүсүн-де иште.
2. Айчүрөктүн, Сейтектин бейнесин түзүп жаз.
3. Күлчоро менен Канчоронун бейнесин салыштыр.

### Кошумча маалымат

«Сейтек» жыйынтыктоочу мүнөзгө ээ. Эмне үчүн? Себеби мындай. «Манаста» жер ооду болуп чачырап кеткен кыргыздар конушту душмандан бошотот, бирок аягында эл башында турган «калкым кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин» деген күчтөр азапта калышат, Манас кайтыш болуп, үй-бүлесү тентип кетет. Күткөн бейпилдик мында да болборт. «Семетейде» да ошондой, эл адегенде жыргап-куунап жашашат, анан «жаак ичинен жаак, тил ичинен тил чыгып», Канчоро Семетейдин бийлигин кулатат, Күлчоро туткун болуп, Айчүрөк олжого кетет, демек, мында да эл күткөн бейпилдик өкүм сүрбөйт. Калкаман калк күткөн үмүтүнө «Сейтекте» жетет. Ички (Канчоро, Кыяз), сырткы (Сарыбай) душмандар женилип, камчылууга чаптырбай, түмшуктууга чокутпай асырап, өрүшкө душман киргизбөөчү баатыр Сейтек эл-журтка башкөз болуп калат. Демек, эл күткөн бейпилдик келет. Ошон үчүн көнүлү бир жаңсыл болгон Бакай, Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Күлчоро-бешөө кайып болуп кетишет. Ошентип, «Манас» үчилтиги «Сейтекте» жыйынтыкталат.

### «МАНАС» ДҮЙНӨСҮНӨ САЯКАТ

#### I. Айымдар

«Манас» үчилтиги боюнча жалпы алып көрсөк анда аялзатына орошон орун берилген. Эпостун бир эле парчасында сүрөттөлгөн Карабөрк сулуу кылган аракети менен түк эсinden кетпейт. Ал чегинип бараткан атасынын жоокерлеринин артында калып, кууп келаткан кыргыз аскерлерине жамгыр кылыш жаа тартат. Колго түшкөндө да, ар-намысын жоготпойт. «Колго түшкөн адамды өлтүрүү эрдик эмес» деп Манаска зайып болуудан баш тартат. Качан колго түшкөн атасы тириүү экенин көргөндө гана баатырга жар болууга макулдук берет. Ал эми мурда Бакайды ок менен жарадар кылгандыгы үчүн уялыш, ызаат кылыш, кайнагасынан дайыма качып жүрөт. Эпосто мындай каармандар өтө көп. Каныкей, Айчүрөккө окшогон айымдардын аткарған иши опол тоого барабар. Алардын энелик мэринин жарыгы өз үй-бүлесүнө гана эмес, бүтүндөй бир журтка тиет. Алар ақылман, эр, көрөгөч, дарыгер, сарамжал, улуттук нарк-насилдин эсси, билгир, улуу педагог, үйдүн куту...

**Тапшырма.** 1. Өз алдынча иштөө үчүн «Бейне» топтомдорун кара. Андан төмөнкү айымдарды бөлүп ал да, ага тиешелүү сандарды бириктир. Ошондо төмөндөгү тизмеге ээ болосун.

Каныкей («Манаста»): 59, 60, 62, 69, 80, 87, 98, 102;

(«Семетейде») :

103, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116

121, 143;

(«Сейтекте») :

148, 165, 171, 175.

Айчурек («Семетейде») :

129, 130, 131, 132, 133, 134, 136;

(«Сейтекте») :

148, 150, 151, 154, 155, 158, 162, 163, 169,

173, 175

Алтынай (47), Сайкал (41), Караберк (38,39), Акылай (44), Канымжан (3), Чачыкей (131, 140, 141).

2. Бул тизмедеги ар бир сан – окуя. Анын темасы «Окуялар топтомунда» бар. Ошол боюнча эсine түшүр, унуткан болсон, өзөк окуялардан окуп, толуктаап ал.

3. «Манас» училтигиндеги ушул айымдар боюнча кандай пикирин бар? Эмнеси үлгү? Сага кандай таалим берет? Эмнесин үйрөнөсүн? Кайсынысы жакпайт? (Талкуу уюштурсанар да болот.)

## II. Адеп, сын, даанышмандык

1. Адеп «Манаста»: 15, 24, 28, 39, 49, 52, 53, 57, 72, 75, 87, 88, 89, 94;

«Семетейде»: 103, 104, 113, 114, 119, 126, 128, 131, 134, 138, 142;

«Сейтекте»: 148, 149, 153, 167.

**Тапшырма.** Сандын ордундагы тема аркылуу окуяны эсте. Окуялар топтомун кара.

2. Сын «Манаста»: 11, 12, 32, 34, 45, 51, 57, 59, 77, 91;

«Семетейде»: 115;

«Сейтекте»: 151, 157, 158.

**Тапшырма.** Сандын ордуна теманы кой, ал аркылуу окуяны эсте.

3. Даанышмандык «Манаста»: 13, 22, 69, 79, 97, 98, 100;

«Семетейде»: 107, 111, 128, 143, 144;

«Сейтекте»: 152, 154.

**Тапшырма.** Сандын ордуна теманы кой, ал аркылуу окуяны эсте.

Улгү. 13 – «Бирөөбүз түшүп Эренгө». Бул темада Акбалта Жакыпка абыл айтат. «Киндик кесип кир жууган жерди табабыз, паана берип жараткан элди табабыз» дейт. Душман жер ооду кылып жибергенин, бул бала үэзүлгөндү улап, чачылганды жыйнарын, уккан кабарын, Манаска Чон Жинди деп ат коюунун зарылдыгын түшүндүрөт. Ошентип, Акбалта ёткон-кеткенди, баланын алп баатыр болуп чоноерун гана айтпастан, келечекте болуучу кесептерге да алдын ала бөгөт көт. Бул – чыныгы даанышмандык.

## III. Мильтер

Миф «Манаста»: 12, 17, 36;

«Семетейде»: 106, 108, 113, 116, 123, 124, 130, 136, 144, 146;

«Сейтекте»: 166, 170, 171, 173, 175.

**Тапшырма.** Сандын ордундагы теманы кой, анан ал аркылуу окуяны эсте.

Улгү. 12 – «Кабылан, арстан». Текстте «Көргөндүн көөнү бөлүндү, арт жағында баланын кара-көк жалы көрүндү, кара чаар кабылан канталында чамынды, көсөө күйрук көк арстан он жагында камынды» деп берилет. Кабылан менен арстан баатырга сүр кошуп турат, бирок анын бул жерде колдонулушунун сыры Манастын колдоочусу экендигинде. Демек, алар мифтик кубулуш.

## IV. Эпостун поэтикасы

Албетте, поэтика – был чыгармалын көркөм түзүлүшү жөнүндөгү илим. Демек, «Манастын» поэтикасы дегендөн окуялардын курулушун, образдардын түзүлүшүн жана көркөм каражаттарды түшүнөбүз. Биринчи – окуялардын курулушу боюнча таанышасынар, анткени өзөк окуялардын топтому берилип, алар менен бир кыйла тааныштынар. Анда окуялар башталып, онүгүп, чиеленишип, курчап отурат да, белгилүү бир чечилишке эгедер. Ушулардын өзү бири-бири менен чынжырдай бекем байланышта. Бири экинчисине шарт. Ошентип, бир бүтүндүктү түзөт. Ушунун өзү – көркөмдүк. Экинчицдин – окуялардын өзү бир же бир нече каармандын образынын оожалышына көрөнгө болот. Каармандар менен да «Бейне» топтому аркылуу таанышасын.

Ал эми көркөм соз каражаттарынын айрым үлгүлөрү ар бир параграфтын сонунда «Сөз берметтери» дегендеме берилди. Демек, муун менен да кыйыр түрдө таанышсын. Ошентсе да, айрым көркөм соз каражаттары жөнүндө маалымдал берүүгө болот.

1. Эпитеттер: Эр, шер, айкөл, канкор, баатыр, арстан, жолборс, каылан, сырттан, күү, аяр ж.б. Мисалы, Айкөл Манас.

2. Мунәздөмө эпитеттер: алынса адамдын күчү жетлеген, арстандын тиши отпогон (Чубак); чыканактап калбаган, чырм этип уйку албаган, бүткөн бою чулу таш (Сыргак); ат жүдүрүп, кайра оңолгончо алтымыш түрлүү акыл-айла ойлонгон (Серек); караңыда көз тапкан, капылете сез тапкан (Бакай) ж.б.

3. Салыштыруулар: козу көлдүн быткылдай; кышкы киргөн буурадай; тоо бүркүттөй күркүрөп; майлаган буудай жүздөнүп, күүгүм туман көздөнүп.

4. Метафоралар: көздөн жалын шыркырап, оозунан түтүп буркурап; жолборс жүрөк, таш билек.

5. Гиперболалар: жан казандай башы бар, жаткан иттей кашы бар; каалгадай кашка тиш.

6. Литота: чыканактай Эр Агыш: томуктай болгон тоосу жок; коргожундай Манасты корголдой кылыш көтөрүп.

Ошентип, эпостогу маанилер көркөм шекот менен ширелген.

## V. Ой сандык

(Окуядан ой чубап алуу шимердиги)

1. Эпосту окуудун, окуяларын билесин, ал эми окуядан ойду кантип чубап алуу керек? Антпесен эпостун теренинде катылган сырды – сага таберик кылып ата-баба калтырган руханий мурасты өздөштүрүүден оолак каласын.

2. Ойду чубап алуу өзөк окуялардын топтому боюнча жүргүзүлөт. Аны төмөнкү үлгү боюнча элестетип түшүн.

Улгү. «Көркөм уютку» дегендегерек алкактын ичине «Алтынай» дегендеме көбүз. Окуя топтомундагы катары – 47. Эсингедир, жолун тоскон кытай, манжунун жети баатырын Алмамбет катары менен ыргыта саят да, шайы кетип, айнектей көзү тинарып, эси ооп, аттан түшүп отуруп калат эмеспи. Ошондо Конурбай Алмамбетти камынтай сайып олтүрүш учукан күштэй зымырап жөнөп калат. Ошол маалда ак байбиче Алтынай Алмама караан болуп берейин, ажалым жетсе өлөйүп деп, тору бээгэ минип, түрмектөлгөн кара чачты тобөгө түйүп... (калган окуя эсинде, кайталоонун зарылдыгы жок). Мына ушул окуя борбордо. Андан ой чубап алуу керек. Биринчи – «Кандай ой айтылган?» Жооп: «Бул чакан окуя муун



туундурат. Энелер уулунун адилет иши үчүн отко да, чокко до түштөт. Алтынай эне өлүмгө кокусунан кабылбайт. Ал ан-сезимдүү түрдө уулу үчүн курман болууга барат». «Эне баласы үчүн жанын садага чабат, ошон үчүн энени сыйла, төбөнө көтөрүп бак» – «Манас» Алтынай аркылуу ушундай улуттук наркты, көөнөрбөс ойду айткан. Экинчиси – «Образдардын ачылыши». Мында ушул бир жылт эткен окуя аркылуу Алтынайдын образы ачылат. Эненин кимдиги, кандай адам экендиги, ой-максаты андалып билинет. Алтынай – мыкты эне, уулун жанынан артык көрөт. Анын максаты – адилеттиктى издең чыккан уулуна желек болуу, кара башын садага чабуу. Үчүнчүсү – «Салыштыруу». Бул окуя Каныкейдин Семетейге, Айчүрөктүн Сейтекке кылган камкордугуна окошо. Айырмасы – кыскалыгы. Төртүнчүсү – «Тарбияллык мааниси». Адилеттик үчүн күрөшкөн уулу үчүн курман болуу үлгү алууга татыктуу. Ошон үчүн эне ыйык, эне-мекендин борбору, куту. Ошол себептен миндеген жылдар бою мындан укумтукум тарбия алган. Бешинчиси – «Баа бер». (Бул сенин жекече мамилең.) Жооп: «Бул окуя мага жакты, ошондой эле өмүр бою эсимден кетпейт. Алгаранын ичин жара сая албай калганына өкүнөм. Бирок найза саярда көзүн жумуп жибериши кемчilik эмес. Сайышка катышпаган ким деле болсо ошентмек. Алтынай, менин оюмча, Каныкей менен Айчүрөктүн образын толуктар турат».

### Тапшырмалар

1. Өз алдынча иштөө үчүн. Окуяны өзүң танда. Аны «Көркөм уютку» деген борборго коесүң да, анан беш бағыт боюнча эпостон ой чубап аласын.

2. «Сунуш кылышкан окуялар»: 24. Ордону тебелетүү. 28. Манастын атасына айтканы. 52. Биринчи сыноо. 91. Манастын уйкусу. 144. Төлгө таштын ишаралты. 161. Токсон кетмен.

### Эскертуү

1. Жогорку улгу боюнча окуядан ой чубап алуу иши бардык теманы камтыйтайт.

2. Бирок билиш керек, көкүрөгүндө турсун. Ичиңен туй, сез, түшүн.

3. Мындаи окуянын аркасында турган ойду чубоо шимердиги сага башка көркөм чыгармаларды окууда да керек.

### ИЗДЕ, ТАП, ОКУ!

1. Саякбай Карадаев. «Баатырлар жана айымдар». – Фрунзе: «Мектеп», 1967.
2. «Айкөл Манас». (Кара сөзгө айланырган К. Мамбетакунов). – Бишкек, 1995.
3. «Айкөл Манас баяны». (Кара сөзгө айланырган Б. Максутов). – Бишкек, 1995.
4. «Манас» (кара сөзгө айланырган К. Жусупов), – Бишкек, 1995.
5. Жакыпбек А. «Тенири Манас». – Бишкек: «Кыргызстан», 1995.
6. Исаков Б. Манас сабагы. – Бишкек: «Кыргызстан», 1994.
7. Исаков Б. Манастын жети осуяты. – Бишкек: «Учкун» концерни, 1997.

### АДАВИЯТ ТЕОРИЯСЫНАН

**Баатырдык эпос.** Бул – кыргыз эпосторунун чагылдырган окуяларынын мазмунунда жараша айырмаланган бир салаасы. Баатырдык эпостор – эл-журттуу, Ата мекенди тышкы жоодон сактап калуу үчүн кара башты сайшп эрдик көрсөтүүнү, «өзөктөн күйгөн өрт, өздөн чыккан жат» болгон ички душмандарды талкалап, женип чыгууну, бейпил, бардар турмушка жетүүнү даназалаган чыгармалар. Мындаи эпосторго «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Курманбек», «Эр Төштүк», «Эр Табылды», «Шырдакбек», «Жаныш-Байыш», «Жаныл Мырза» ж.б. кирет Илимпиз Райкул Сарыпбеков ага мындаи аныктама берет: «Баатырдык эпос – элдин өзүнүн жашоосу, көз карандысыздыгы үчүн душман күчтөр менен кагылышууларынан келип чыккан күрөшүн чагылдырган чылк ыр же кара сөз аралашкан көркөм баян». Демек, баатырдык эпостордун мүнөздүү өзгөчөлүгү – тынч жан сактоо жана көз карандысыздык үчүн элдин ички жана тышкы душмандарына каршы кыл чайнап, каруусун казык, кара башын токмок кылышп эрдик менен салгылашуу. Мисалы, Манас селдей капитап келген душманды көргөндө, өзүнүн керт башынын амандыгынан элдин ар-намысын жогору коет: «Жоого на-мыс бергиче, ажалым жетсе, өлөйүн, өлбөй тирүү жүргөндө, не мураска жетейин, калкым кыргыз, сен үчүн курман болуп кетейин, найзалашып топ бузам, тагдыр жетсе, окко учам». Демек, мындаи көрүнүш баатырдык эпостордун баарына мүнөздүү.

## ОРТО КЫЛЫМДАГЫ АДАБИЙ МУРАСТАРДАН

«Белектин баары бүтөт, жок да арга,  
Мен берген түтөт, турат кылымдарга»  
Ж. Баласагын

ЖУСУП БАЛАСАГЫН

«КУТТУУ БИЛИМ» ПОЭМАСЫ



**1. Жусуп Баласагындын өмүрү.**  
Жусуп Баласагын Чыгыштын ойчулдары аль-Фараби, Бируни, Абуали Ибн-Сина, Ибн Рушд жана алп акындар Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Низами, Навоилердин катарында турат. Ошол кездеги тарыхый шарт боюнча араб тилинде жазбастан, ал аль-Фараби, Бируни, Махмуд Кашкары сыяктуу чыгармасын түрк тилинде жазган. Бул жөнүндө акын мындай деп жазат:

«Кийик эле түрк сөзү тоодо жүргөн,  
Үйрөттүм, үйр калдым анын өзүн.

Сылап-сыйпай бакканда жоошуп калды,  
Бирок али унутпайт азоо кезин.

Чарчабастан жыйнадым Сөздүн кутун  
Анкытты анан сөздөр жыпар жытын».

Ал жазган китептин аты – «Куттуу билим» («Кутадгу билиг»). «Түрк тили» деген түшүнүктүн чөжиресин чечип түшүнүү керек. Өз учурунда түрк тилин жыйнап, аны кенен-кесири изилдеген Махмуд Кашкары уйгур, татар, йябаку, кай, басмыл, башкур, булгар, субар, ж.б. элдер түркчө сүйлөшөрүн, бирок өздөрүнчө да сөздөрү бар экенин белгилейт да, накта түрк тилинде сүйлөгөн кыргыз, кыпчак, огуз, тукси, йагма, чигил, йарук эли экенин жазган. Демек, Махмуд Кашкары – бул тарыхтын кашкайган күбөсү, анын пикирлері – үстүрт ой жүгүртүү эмес, өзү XI кылымда кыдырып, көрүп, сүйлөтүп, угуп, салыштырып,

салмактап чыгып, анан барып чыгарган тыянактары. Ошол нактада түркчө сүйлөйт деген калктарадын ичинде бүгүнкү күндө сакталып калганы да – кыргыз тили. Калган кыпчак, огуз, тукси, йагма, чигил, йарук элдери өз атын жооп, башка тилдерге синип кетишкен. Демек, Жусуп Баласагын чыгармасын жазган түрк тили тикеден тике жана биринчи иретте кыргыз тилин да камтыйт. Ошентип, ал жалпы түрк элдеринин ортоқ акыны болуу менен бирге, нагыз түркчө сүйлөгөн жана нагыз түркчө сүйлөгөндөрдүн ичинен бүгүнкү күндө сакталып калган жападан жалгыз калк – кыргыз элинин да өз акыны.

Жусуп Баласагын болжол менен 1015–1018-жылдарда туулуп, 1070-жылдан кийин кайтыш болгон. Кайда, качан өлгөнү жөнүндө так маалымат жок. Чүй боорундагы Баласагын шаарында төрөлгөн. Ал шаар Токмок шаарынын четиндеги Бурананын аймагы экендигин, ага Ак-Бешим шаарчасы да кирерин В.В. Бартольд, А.Н. Бернштам өндүү чон илимпоздор жазып кетишкен. 1069–1070-жылдары «Куттуу билим» поэмасын жазып, аны Караканийлер каганы Тавгач Буура хакан Абу Али Хасанга (ал 1056–1103-жылдарда бийлеген) тартуу кылган. Бул дастан учун акынга «Улуу хас хажиб» деген ордолук чин ыйгарылган, «хас хажиб» хандын атайын кенешчиси деген маанини билдириет. Кээ бир тарыхый маалыматтарда Жусуп Баласагын (же Жусуп Баласагуни) деп атоо менен катар Йусуф Хас Хажиб деп аталышы да жогорку ордолук чинге байланыштуу.

### 2. «Куттуу билим» поэмасы жөнүндө

«Карып калдым, элүүдө менин жашым,  
Капкара кузгун эле, ак куу башым...

Он сегиз ай ичинде жазып бүттүм,  
Терип сөздүн асылын келсе жөнү», – дейт Жусуп.

Демек, ал «Куттуу билим» дастанын баштаганда элүү жашкурагында болгон, он сегиз айдын ичинде аны сөз асылы менен шекөттөп жазып бүткөн. Ушул поэмалың жазылыш бүткөн убактысын окумуштуулар 1069–1070-жылдар деп эсептешет. Албетте, бул дастан – түрк элдеринин ортолук мурасы. Азыр анын жалпыга белгилүү үч көчүрмө нускасы бар. Бири 1439-жылы Герат шаарында (азыркы Афганистанда) уйгур ариби менен жазылган нуска, ал Вена шаарында сакталуу. Экинчиси – Каир нускасы, ал араб ариби менен XIV кылымдын биринчи жарымында көчүрүлгөн, Үчүнчүсү – 1914-жылы табылган Намангандын нускасы, ал XII кылым менен XIII кылымдын ортосунда араб ариби менен көчүрүлгөн. Бирок тамга араб, уйгур элинники болгону менен, сөзү түрктөргө таандык. Академик В.В. Радлов «Куттуу билим» уйгур тилинде деген өзүнүн алгачкы аныктоосунан баш

тартып, минтип жазган: «1891-жылы мен Вамбердин көз карашы менен толук макул болуп, «Күттуу билимде» уйгур деген сөз бир дагы жолу кездешпейт. Менин «Күттуу билим» уйгур тилинде эмес деген пикирге келишиме өз эне тилинде биринчи китеңиң көрсөткөн автордун сөзү негиз болуп отурат». Жусуп Баласагын өзү жазган әмгектин тили жөнүндө минтип эле ачык-айкын айткан: «Түрк сөзүнүн көркүнө нак тунарсын». «Күттуу билим» дастаны немис, түрк, орус, өзбек, уйгур, английс, кыргыз ж.б. тилдерге которулган.

#### «КҮТТУУ БИЛИМ» ПОЭМАСЫНЫН КЫСКАЧА МАЗМУНУ

Жусуп Баласагындын «Күттуу билим» дастаны, аны изилдеген окумуштуулардын пикири боюнча түрк тилиндеги алгачкы энциклопедиялык чыгармалардын бири. Анткени, анда бардык тиричиликтүрк жағдайлар бар, ал ето бай тарыхый-этнографиялык маалыматтардан тартып, жүрүш-туруш, адеп, тил, дин, акыл, бак-деөлөт, билим, адилеттик, ыйман, нысап, каниет, жакшылык, жамандык, мамлекетти башкаруу, элге кызмат кылуу, үйбүлө, кесиптин өзгөчөлүктөрү өндүү толгон-токой маселелерди мазмунуна чөгөрүп турат.

Көөнө түрк тилинен которулган (*аны кыргызча сүйлөткөн Т. Козубеков*) бул дастан әлибизде эки жолу (1988, 1993) өзүнчө китеңиң болуп жарыяланды. Көлөмү – 490 бет. 13444 ыр сабынан, же бейт түрүндөгү 6722 кош саптан турат.

1. **Кириш сөз.** Дастандын башталышы кара сөз түрүндө. Бул бет ачарда төрт маани камтылган: 1) Жерди-көктү жараткан, кыбыр эткен жан-жаныбарларга жан салган, ойлогону орундалган кудайга жана анын тиреги Мухаммед пайгамбарга алкыш айтылат; 2) түрк сөзү менен жазылган бул китеңиң Чиндер (Түндүк Кытай) «Такыбалык жыйннак», Мачиндер (Түштүк Кытай) «Мамлекет түркүгү», чыгыш өлкөлөрү «Өкүмдарлар зыйнаты», ирандыктар «Түрктөрдүн «Шах китеби», айрым адамдар «Өкүмдарларга осуят китең», турандыктар «Күттуу билим» деп аташкан-дыгын кеп кылат; 3) мында бул китеңиң жазган Баласагындык киши такыба, сыпаа экендиги, бул әмгегин Кашкардан бүтүрүп, аны чыгыштын өкүмдары Тавгач-кандын ордосуна тартуулаганы, ага зор урмат-сый көрсөтүлүп, хас-хажиб наамы берилгендиги, ошондон тартып анын зоболосу көтөрүлүп, «Улуу хас-хажиб Жусуп» деген аты ооздон түшпөй данкталгандыгы баяндалат; 4) бул китеңиң өзөгү түбөлүктүү түшүнүктөр: адилет, деөлөт, акыл, каниеттен туарын, адилетти Күнтууду Элик (өкүмдар), деөлөттү Айтольду (увазир), Акылды Акдилмиш (увазирдин уулу), каниетти Өткүрмүш (увазирдин иниси) деген аттар менен ата-

гандыгын белгилейт. 1–75-бейттерде кара сөз түрүндөгү баш сөздө айтылган маани ыр менен кайталанат. Өзү жөнүндө минет:

Эске тут, бил китеңиң жазган адам,  
Атактуу, сыпаа, сөзмөр болгон абдан.

Акылдуу түркүн-түркүн билим билип,  
Жүрүптур әл ичинде ойноп-күлүп.

Ал жетип журт ичинде урмат-барька,  
Бай экен калыс сөзгө, акыл наркка.

Күз-Ордо – анын туулуп-өскөн жери,  
Жатык тил, учкул сөздүү тууган эли.

Шык айдал тууган жерден чыгып кетти,  
Бүткөрдү бөтөн жерде бул китеңи.

Багыштап бардык дитин жазып накта,  
Әмгегин аяктады Кашкар жакта.

Сен үчүн түркчө ырлар тартуу кылдым,  
Окуурда мага арнап дуба кылгын.

Өтөрмүн бул дүйнөдөн, уккун өзүн,  
Акыл тут айкандарды ачып көзүн.

Акын атактуу, сыпаа, сөзмөр, акылдуу, түркүн-түркүн билим алган, калыс сөзгө жана наркка бай инсан. Эл ичинде ойноп-күлүп, урмат-барька ээ болгон. Туулган жери – Күз-Ордо (Махмуд Кашкары Баласагын шаарынын бир аты Күз-Ордо, экинчи аты – Күз-Үлүш экенин жазып кеткен). Дагы бир белгилөөчү нерсе-дастанды акын туулган жеринен эмес, бөтөн жерден – Кашкар жактан аяктаган. Мына ушундай кириш сөздөн кийин дастандагы темалардын катары берилип, ошондон сон поэма кайра 1-бейттен башталат.

2. 1–33-бейт. Бул ырлар жараткан кудайдын урматына арналган.

Мисалы: Мен сөзүмдү баштайын кудайым деп,  
Жараткандын жалгаса амири кеп.

Данкына, урматына санак жетпес,  
Кудайым түбөлүктүү, өлбөс-өчпөс.

Улуулук сенин гана улуу белгин...  
Тендеши жок бир өзүнө, болбойт эч ким.

Сага эч ким кошула албайт, сен – бүтүнсүн,  
Аягы, башы да сен бардык иштин!

... Чынында түбөлүктүү бир өзүңсүн,  
Бирөөсүн, кошулбайсын өзүнө-өзүн.

Сен өзүн ичте-тышта дайым барсын,  
Көрбөйбүз, көнүлдөсүн дайым – ал чын.

...Бардыгын сен жараттын жанды, денди,  
Баары өлөт, сенсин жалгыз түбөлүктүү!

**3. 34–48-бейттер.** Пайгамбардын жакшы сапаттарына арналат. Акын пайгамбарга: «Кыяматта бура көрбө жүзүндү, жол көрсөтүп сакта мендей кишинди!» – деп кайрылат.

**4. 49–62-бейттер.** Бул ыр саптарын акын дин, шарияттын түркүгү, пайгамбардын төрт шакири: Атық (Абу-Бекр), Фарух, Осмон, Азирет Аалыга арнайт.

**5. 63–123-бейттер.** Бул бөлүмдө Тавгач Буура Кара кандын сапаттары данкталып, ага удаа тартуу жөнүндө баяндалат.

Тартуунун алгандырсын жүзүн, минин,  
Тартуум сага берер «Куттуу билим».

Белектин баары бүтөт, жок да арга,  
Мен берген түтөт, турат кылымдарга.

Чогулткан байлык кетер суудай агып,  
Жазуунун өмүрү узун, күндөй жарык!

**6. 124–147-бейттер.** Асмандағы жылдыздар, жети планета, мезгил жөнүндө айтылат.

Үч белги жазга төбөл, үчү-жайга,  
Үчү-күз, үчү-келет кышкы айга.

Жолукпайт, айлампада тегеренет,  
Көрүшпейт, бирин-бири ээрчип жүрөт.

**7. 148–161-бейттер.** Адам баласынын акылы менен билими-не багышталган.

Адамзатты жаратты жандан артык,  
Акыл, билим, өнөрдү берди калпып.

**8. 162–192-бейттер.** Тилге арналган.

Илим менен билимге көпүрө – тил,  
Көкөлөткөн адамды тили деп бил.

Тил адамды бакытка бөлөп салат,  
Тил адамды шорлотот, башын алат.

Тил-арстан, босогондо комдонгон,  
Бошоп кетсе өзүндү да жеп койгон.

Көп сүйлөбө, а көрөкчө так сүйлө,  
Түмөн сөздүн он мааниси – бир сөздө.

Өмүр кыска, туулган сон өлмөк бар,  
Жакшы сөздөр түбөлүктүү, өлбөйт ал.

Адам өлсө, сөзү калат артында,  
Жакшы атагы жашай берет калкында.

**9. 193–230-бейттер.** Мында китең ээси урпактарга кайрылат.

Билимдүү аз, эн арбын билимсиздер,  
Акмактар көп, эн эле аз илимдүүлөр.

Акмактар акылдууга душман келет,  
Акмактар акылдууну бузуп жүрөт.

Сөз деген төөгө окшош буйлаланган,  
Жөтелесен моюнун толгоп турган.

Киши көөнү түпсүз дениз ашынган,  
Билим – бермет эн түбүнө катылган.

Баары өтөт, түбөлүктүү – жакшы атак,  
Жакшы адамдын ишин айтып макташат.

Сен да өтөсүн, калтыр жакшы атынды,  
Атың калса, сактаганын данкынды.

**10. 231–287-бейттер.** Жакшы иштердин сапаттары жөнүндө айтылат.

Жаштык өтөт, өмүр бүтөт элирген,  
Бу дүйнө – түш, сен да өтөсүн өмүрдөн.

Өмүрүндү ата журтка арнасан,  
Жыргап-куунап, кор болбойсун эч качан.

Бул дүйнөгө далай эрлер келишкен,  
Жашап, өнүп, кез келгенде өлүшкөн

PDF Compressor Free Version

Бек болсон да, кул болсон да бүт баары,  
Өлөт бир күн, артта калат аттары.

Жакшы адам тириүсүндө алкыш алат,  
Жамандар өлсө дагы каргыш табат!

Жамандык өрт сыйктуу тутанган сон,  
Туш келгенин калтыrbай мойсоп койгон.

Элин сүйүп, жакын болсо билимге,  
Жакшыларды жакын кылар түбүндө.

Төрдөн орун тийген болсо нааданга,  
Улагада калганың арданба.

Наадан көрбөйт, сокур анда көкүрөк,  
Ач көзүндү, билимге умтул тезирээк.

Адам ою айтылат го сөз менен,  
Сөзү жакшы – сүймөнчүктүү жүзгө тен.

11. 288–349-бейттер. Окуу менен билимдин пайдасына арналган.

Окуу – түндө, алдынчагы шам чырак,  
Билим алсан, мандай ачык жаркырап.

Сокур дешет билимсизди, жөн дебе,  
Окуу гана жарык чачат дүйнөгө.

...Өнөргө ээ болосун окуу менен...  
...А билим байлык каткан казынага тен...

Билимдин жыпар менен мааниси окшош,  
Экөөнү өзгөлөрдөн катып болбос.

Жыпарды канча катсан, жыты чыгат,  
Билимди айткан сөзүн дайын кылат.

Билим болсо-жан кыйышпас дос саган,  
Илим болсо-кесиптешин, кошунаң.

Билимдүүгө окуу кийим, аш болот.  
Билимсиздер ушак менен дос болот.

Бир душман – тили болот айттар ушак,  
Да бири, куру убада-тарткан тузак.

Үчүнчү ичимдикке берилгендиk,  
Белгилүү анын арты-тириүү өлүк!

12. 350–397-бейттер. Китептин атынын берилиши жана калылк туурасында.

Жаштык өтөт көз ирмемде-баалай бил,  
Кармасан да өмүр бүтөт-билип жүр.

Карып калдым, элүүдө менин жашым,  
Капкара кузгун эле, ак куу башым...

Алтымыш «Кел бери!» деп үндөп турат,  
Баармын жыгылбасам жолдон сулап!

Жаш кезимде баары кубаныч, күлкү эле,  
Эми ичкеним-уудай ачуу бир неме.

Ийилбес жебе элем, жаадай болдум,  
Жүрөгүм учкан жебе, толбойт ордум.

13. 398–461-бейттер. Мында адилет өкүмдар Күнтууду Элик жөнүндө баяндалат.

Күнтууду ким?

Ал Күнтууду дүйнөгө атагы ашкан,  
Бактылуу, бардык жакта данкы дастан.

Адилет, түз сүйлөгөн, сурай билип,  
Калпы жок, сөзү, ою көктөй бийик.

Ал болчу акыл-ойлуу, ишке чапчан,  
Бузукка – күйгөн жалын, каска-капкан.

Тартынбай, ишти адилет чече билди,  
Күн санап анын данкы арта берди.

Илимдүүнүн бардыгын колуна алды,  
Билимдүүнү чакырып ишке салды.

Бир жолу кейип калды ойлон өзү:  
«Бийликтин иши татаал, ачуу сөзү.

Түйшүктүн көптүгүнөн баш адашат,  
Акылдуу адам керек жөндөөчү бат

PDF Compressor Free Version

Мен үчүн иш башкаруу барат оорлоп,  
Акылдуу адам болсо, көмөк болмок.

Так кылып буйругумду орун кылса,  
Айттыrbай ичти, тышты билип турса!»

14. 462–764-бейттер. Айтольдуун Күнтуудуга кызматка өткөндүгү туурасында айтылат. Айтольду Күнтуудунун өзүнө жардамчы издең жатканын угуп калат да, дароо бул кызматка барууну чечет. Күсөмүш деген досу бар эле, ошого тилегин айтат. Күсөмүш макул болот да, Күнтуудунун хас хажибине барып жолугуп, максатын айтат. Хас хажиб Айтольдуун чакыртат да, анын тилегин өз оозунан угат. Айтольдуун асыл адам экенин билип, аны кетирип жиберет да, өзү Эликке жолугуп, кездешкен адамдын так, түз, акылман, билимдүү экендигин айтат.

– Чакыр, кана, келтир, ал кайда? Аны мага көргөз, – дейт Элик. Хажиб Айтольдуун чакырып келет. Айтольду мындай дейт:

– Кулунмун, эшигинде кызматчынын, буйурсан ак кызматын кылмакчымын. Тилем мени куубай бөлүп, жанына жакын карма, ишке чегип.

– Кызмат кыл, ачык пейил, дитин менен, чынчылга бектиң дайым колу кенен! – деп Күнтууду макул болот.

Ошентип, Айтольду Күнтуудуга кызмат кылат. Баш көтөрбей, пейили менен иштейт. Иштин көзүн таап, Эликтен көп сый көрөт. Ошондой күндөрдүн биринде Күнтууду Айтольдуун чакыртат. Өкүмдар өзү жалгыз эле. Элик жайдарыланып суроо салса, Айтольду терс бурулат жүзүн ўйруп. Эмне болуп кетти? Күнтууду:

– Түркөйлөрдүн түркөйү сенсүн ушу! Өтө ишенип, иш кылгам го жакпаган, эл алдында эми кантип актанам. Бутту сунуп чиренесин эмнеге, айтчы бул жер сен отурчу жер беле? Бекке өзүндү бир коюп тенебегин. Бек деген – от, отко жакын барбагын, күйүп бекер күлгө айланып калбагын.

Ошондо Айтольду күлөт да, минтип жооп берет:

– Сурап калдың эми тынша сөзүмдү. Орун бердин, ага мен отурбадым, «мага орун жок» дегеним болчу аным. Мен Дөөлөт, келем токтоор жайды билбей. Сен карасан, көзүмдү жумдум бекем, дагы да ким экеним билсин дегем. Мен өзүм дөөлөт келем, сокур келем, ким тартса ошону ээрчиp кете берем. Ак жүзүндөн жүзүмдү буруп алганым, мендеги мүнөз өзгөрүлмө, кыялым чапчан. Бакыт аккан суу менен жүргөн желдей. Бакыт – кут, өзгөрүлмө, бапа болбийт, жылмышып жерге түшүп, учса-конбойт.

– Түшүндүм, – дейт Элик, – айтчы эми, өзүн кимсин, тегин кандай?

– Мен байлык менен бийликтө болом өзөк. Ыракат, жыргал баары мени менен. Түйшүктөр өтөт башка жолу менен. Кут менен табыштынбы – бекем карма, бакытты бага албасан – кырсык анда.

– Бийиксүн, эми билдим, – дейт Элик, – барбы сенин кыпнайдай кемчилигин?

– Ар кандай адамдар бар, менде жок жамандыкты жармаштырар. Айтышат «Өзгөрүлмө, туруксуз» – деп. Касиет өзгөрүлөт – анда жок өөн, о, бегим, түрдү гана мен өзгөртөм. Бактым бар деп кубанба, келет-кетет, дөөлөт бар деп ынанба, толот–бүтөт.

– Ооба, сен, – деди Элик, өзгөрүлмө, туруктуу болосунбу көз ирмемге.

– Тездикте менин сырым, – дейт Айтольду, – кийик сымал ылдаммын. Мени кармоо кыйын, анткени мен күлүкмүн. Кармоочу шамдагай, ылдам болсо, ошол мени чыгарбай кармайт колдон.

– Канчалык сенин күчүн? Кандай чалма ылайык кармаш учун?

– Бар андай толгон кишен, – дейт Айтольду, – мени издеген адам ынсалтуу, бой көтөрбөс, жаркылдаган, жылуу сөздүү болсун. Текебердиктен, жамандыктан, ала көөдөндүктөн алыс болсо, өзүнө тен адамды чогуу тутса, мүнөзү иши менен бийик чыкса, улууну ак дилинен урматтаса, кичүүнү орду менен сыйлап турса, кишини кордобосо, кичүүнү басынппаса, ичимдикке жолбосо, өз байлыгын максатсыз коротпосо, кол-бутун оюн-шооктон алыс кылса, бар күчүн жакшылыкка жумшап турса, дөөлөттү кармай турган чалма ушул. Ооба, дөөлөт – күлүк кийик жапайы, кармаган сон бекем карма сен аны. Бек кармасан, ал кача албайт эч жакка, бир бошонсо, кайра илинбейт тузакка.

– Түшүндүм, – деди Элик, – сен бакытсын, ынакмын, бирок неге башынды ала качтын? Аттинай, туруктуулук жок го сенде, бул сенин сыртын жоомарт, ичин балээ. Баладай терметесин мээрим төгүп. А кайра мурдун чүйрүп кетип каласын. Ишин, сөзүн бут жалгандай көрүнөт.

– О, Элик, – деди Айтольду, – жаман, жакшы жагымды айттым баштан. Мени алдап кармоо жолун айтып бердим. Жүгөндү ката албаса, тосчу немен, кийиктөй так секирип качып кетем. Кут бир келет – бакпасан кетип калат, бак бир конот–үйлөсөн очып калат. Бакытка колун жетсе, карма бекем, бошотсон сага экинчи келбейт, ишен. Бакыт шарты – дайым таза жүрүү, ар кандай жаман иштен алыс болуу, чалынbastan күнөөгө өмүр сүрүү.

– Сапатын, – деди Элик, – бийик да, пас. «Айтольду» деген аттын кандай жөнү?

– Акылман Айга окшошун деген эле, – деди Айтольду. – Айдагы жанырганда ичке болот, аз-аздан улам єсуп, улам толот. Толгондо бүт ааламды жарык кылат, ал нурун адам үчүн чачып түрат. А бирок көркөмү өчө баштайт батар чакта. Азайып, анан

барып өчүп тынат, кайрадан түнгө жарым шоола чыгат. Мага да дал ушундай өзгөрүү ак, көрүнүп же жөгөлүп **Граммын баг! Ка-**рыпты карап койсом, бай болот. Данкы артып, көтөрүлүп сыйга батат. Мен кетсем, мурунку түрүнө ал кайра түштөт, жыйиган мүлкү чачылып, баштапкы таз кейине келет мүлдө. Менде да касиеттер дал ушундай, бир түшүп, кайра көккө чыгып турмай. Келем-кетем, жер жүзүн айланамын. Ошон үчүн ат койгон «Айтоду» деп. Дөөлөтмүн – мына ушунда толук-кемим. Бир менде ооруун да, дарын сенин. Ишенгин, болгон чындык ушул, кармансан да, куусан да эрк өзүндө.

— Толук уктум сөзүндү,— деди Элик,— дили жакын сезилди. Кудай буйруп туш болупмун өзүнө. Күнү-түнү сен болосун кашымда.

Ошентип, Күнтуудуга Айтоду жагат. Ал кызматын ак өтөп, Эликтин ишине жардам берет.

### Суроолор

1. Кириш сөздө эмнелер баяндалган?
2. Кириш сөздө абын өзү жөнүндө эмнелерди айткан?
3. 1-33-бейттерде кудай жөнүндө кандай ойлор чагылдырылган?
4. 63-123-бейттердеги «Белектин баары бүтөт, жок да арга, мен берген түтөт, турат кылымдарга, чогулткан байлык кетер сүудай ағып, жазуунун өмүрү узун, күндөй жарық» деген саптардагы маанини чечмелө.
5. Адамзаттын башка жан-жаныбарлардан артык жарапалышы эмнеге негизделген?
6. Күнтууду ким, кандай адам? (398–461-бейттерди пайдалан.)
7. Айтоду Күнтууду менен кантитп байланышты?

### Тапшырмалар

1. Көркүү оку: 162–192, 193–230, 231–288, 288–349, 350–397-бейттер боюнча.
2. Алым-сабак түрүндө окугула: 1-маектешүү 462–764-бейттердеги «Түркөйлөрдүн түркөйү сенсисү ушу!» дегендөн башталат. «Деди Элик», «дайт Айтоду» деген жерлери окулбайт. Маектешүүчүлөр: Күнтууду Элик, Айтоду. Ал эми бул эки каарманды ар бириң эле алмаштырсан болот.
3. Сөздүккө жаз: Эпик – Кара кагандар дөөлөтүндө бийлик ээлери алып жүргөн титул, бийлик эгеси дегенди түшүндүрөт.

### 15. 765–1044-бейттер.

#### Айтодуга жооп

Күнтууду Айтодуну чакыртат. Эликтин кабагы бүркөө, терен ойго баткан. Отурган орду – үч буттуу күмүш такты. Колунда бычак. Он жагында идиште бал, сол жагындағы идишке уу куюлган.

Күнтууду. Тилди сайрат! Неге дудуктай үн катпайсын. Бул жерде бөтөн жандар жок го!

Айтоду. Өкүмдарым, сүйлөөгө келбей жатат дарман-алым. Сен азыр байкашымча бөлөкчесүн, ийменип тилден калып ту-

рам өзүм. Акылман үйрөтүптур түркөй жанга: «Ачуулуу бек алдына жакын барба!» Андан да жакшы айтыптыр бир акылман: «Бектиң каары от менен уудан жаман».

Күнтууду. Муну кандай түшүнөм, неге иймендин, сурун калып жүзүндөн?

Айтоду. Тан калганым, эмне үчүн отурганын күмүш такты? Максаты эмне? Бычагында кандай сыр бар? Үчүнчү–уун менен таттуу шире, кеседе, ондо, солдо турат неге? Карасам ачуулуусун, каардуусун, ушундан жүрөкзаада болуп турал.

Күнтууду. Түшүндүм, баарын сага туюнтайын. Чакырдым, сени түйшүк ишке тартым. Өзүндүн ким экенин ачык айттын. Айтам азыр жүргөн-турган салтымды, билип жүргүн менин кайрат, данкымды. Мына мен Адилеттин өзү болом, адил зандын аялар көзү болом.

Мына так–мен отурган бийлик кылып,  
Үч буту бек кармаган турат тутуп.

Үч буттуу буюм бекем болот экен,  
Туруктуу болсо үч буту–орун бекем.

Кокустан үчтүн бири кыйшайганда,  
Экөөсү кошо кетет, кулайт анда.

Таянчы үчөө болсо, буюм бекем,  
Төрт болсо, бири кыйшык болот экен.

Кыйшайган түшүп кетет ийри жолго,  
Бузук бар, кайсы жерде кыйшык болсо.

Түз нерсе кыйшайган сон кулагап калат,  
Пейли түз – былк этпестен ордун табат.

Бери мени карачы, Адилет – мен,  
Чындык, калптын жолдору ичке экен.

Чындык менен иш кылам, көндүм ага,  
Бексинби же кулсунбу, бирдей мага.

А бычак өзүн көргөн колумдагы,  
Ушундай курчтук керек, билгин аны.

Бычактай иштеримди шарт-шарт кесем,  
Нааданды жазалаймын тездик менен!

Таттуу шире эмнеге? Азап чегип  
Жүргөндөр чындык табат менден келип.

А ууну-бузуктугун өзү туюп,  
Чындыктан качкандарга берем куюп.

Уулумбу, бөтөн жанбы, тууган же дос,  
Жолоочубу жолдогу, күтпөс жолдош.

Зан алдында бардыгын бирдей баалайм,  
Жөнү жок каралабайм, же актабайм.

Бийликтин эң негизи адилемттик,  
Чындык барда козголбой турат бийлик.

Айтольду. «Урматтуум, айтчы эми, кандайча «Күнтууду» аттуу ысым жөнү.

Күнтууду:  
Күндү көр эч кемибей толуп турат,  
Жарык оту түгөнбөй күйүп турат.

Менин да сапаттарым күнгө окшош,  
Адилем иш бөксөрбөйт, кемип койбос.

Экинчи-Күн ааламга жарык чачат,  
Адамга нурун төгүп турат жайнап!

Үчүнчү -Күн асманда ысык айдайт,  
Жер бетине мин түркүн гүлдөр жайнайт.

Бийлигим жеткен жерге өмүр берет,  
Жакшы зандан эл жыргап, чөл көгөрөт!

Күн нурун бардыгына бирдей төгөт.  
Жакшыга да, жаманга да бирдей бөлөт.

Иштеримде менин да күндөй сапат,  
Баары бирдей өзүмдөн чындык табат.

Айтольду:  
Айтчы өзүн, кандай ишим сага пайда?  
Аткарам бардык ишти күчүм барда!

Өкүмдарга кылган ишин жакпаса,  
Кир болосун жүрсөн дагы таптаза.

Күнтууду. Түшүндүм сөздөрүндү. Баяндайм мен жараксыз сапаттардан, жолобо, алыс болгун андайлардан. Жактырбайм,

жан талашкан жалгандарды. Ач көздүк, уятызыздык жана дагы чорт кыял, токтото албас адамдарды. Өктөмдүк, жаалдуулук-жаман мазак, тажаалдар, ичкичтер да болот азап. Ушуулар мага жакпас кемчиликтер. Эгер сен ак кызматкер болом десен, алыс болуп булардан, жолобо сен.

Айтольду. Жакшы киши ким болот? Өзгөчөбү адамдан күлк-мүнөзү?

Күнтууду. Жакшы адам бул: ишинен элге пайда болсо, эл ишин баштап турса жакшы жолго, ал кызматын кылбаса элге колко. Жакшылык жасап, кайра тилебесе, пайдасы болот ага мин бир эссе.

Айтольду. Мага айтчы, адилемттик кандай өзү?

Күнтууду. Адилем - ак дил киши, төп келген сөзү дагы, дили, иши. Дайыма бирдей болсо сырты, ичи, анда ал адилемтүү ошол киши. Пенде көп, бирок азыр адамдар аз, адилем адам азыр көп табылбас.

Айтольду. Жакшы адамда болор бекен кемчилик? Жамандар онолобу өзү жүрүп?

Күнтууду. Жакшы адам эки түрлүү. Бири төрөлгөндөн адилем жан, чындыкты эмгек менен кошо оозанган. Адилем жолду тандайт анын бири. Ээрчиме жан келишет үчүнчүлөр. Жамандын да эки түрү болот. Бириnde жаман адат такыр калбайт, жармашкан, өлмөйүнчө кутула албайт. Анчалык бузук эмес айрымдары, кээде алар ээрчип кетет жакшыларды. Жакшылык өзү жакшы, баасы кымбат, андан да аны жасоо, кымбатыраак. Жакшы иштин жолу татаал, тайгалак, ага дилгир жетет, жалкоолор жолдо калат. Жамандар болбос ишке кегин сактайт, жакшынын атын булгап ушак таштайт. Жакшылык жасап көнгөн жасай берет, таарынычты унутуп, мээрин төгөт. Жакшы адам болсо дагы жамандалган, мен ага ынак досмун, эч танбаган. Адамдын көрүп турал, алкы жаман, жакшылык аз, жамандык мин-сандалган.

### Күнтуудунун суроолоруна жооп

Күнтууду. Сен айттын азыр эле тил зыянын, айтчы эми, а пайдасы барбы анын?

Айтольду. Орду менен жигердүү айтылган сөздөрдүн пайдасы чон. Жаман сөз билими жок тилден чыгат. Акылмандар карын эмес, ой багар. Билим менен акыл табар, ой табар... Ден семиртер тамак ооздон синет, жан семиртер сөз кулактан кирет. Билимдүүнүн болот эки белгиси. Бири-напси, бири-тили, тыйса аны, бакыт ага дайра болуп куйганы. Билимдүү жан тыят дайым кулкунун.

Күнтууду.. Канча сүйлөп, качан токтоо жөн экен?

Айтольду. Сөз маанисин билбейбиз, онун ойлон, бирин гана сүйлөйбүз. Бирин айттып, тогузун тый - керексиз, кажетсиз сөз капта калсын демекпиз.

Күнтууду. Сөздүн пайда, зыянычы?

Айтолду. Жүйөлүү сөз – зор атак. **PDF Compressor Free Version**  
көкө чыгарат. А эгер сөзүн болсо орой, түркөй, асмандан алып  
түшүп көргө түртөт.

Күнтууду. Айтчы сөздүн өлчөмүн?

Айтолду. Көп сөздүү маңыз делет. Мааниси жок, жадатып  
сүйлөй берет. Берген суроонун жообу так болсо, ал ошончолук  
барктуу. Көп тыңшап, аз сүйлөгүн.

Күнтууду. Кимди тыңшайм?

Айтолду. Сөзүн ук ақылдуунун, а анан түркөйлөргө айтып  
чыккын. Улуунун сезүн угуп, кичүүгө жеткир.

Мына ушундай суроо-жооптордон кийин Күнтууду Айтолду-  
ну увазирлик кызматка коет. Айтолду дити, ак ниети менен  
иштегендиктен, калк байып, элдин бактысы артат. Айлар, жыл-  
дар жаңырып, жаңы калаа, жаңы жайлар салынат. Айтолдуунун  
аркасы менен Күнтуудунун атак-данкы бүт дүйнөгө тарарайт.

**16. 1045–1547-бейттер.** Айтолдуунун дүйнөдөн кайтышы жана  
уулу Акдилмишке айткан керээзи жөнүндө баяндалат.

Айтолдуунун баарына колу жетти,  
Баары бар, бирок учуп өмүр өттү.

Толук ай мына кемип батып барат,  
Жай өтүп, суук кышка калды карап.

Дененин төрт кубаты тил табышпайт,  
Бири-соо, калган үчөө бир кырсыктайт.

Карын да, жайында эмес, тамак синбейт,  
Кырсык басып, кошуулуп көнүл кирдейт.

Күчтөн тайып, баш көтөрбөй үнүлдү,  
Айла барбы, шынга бою бүгүлдү.

Келген кесел чалып жерге кулатты,  
Мунга батып, төшөгүндө ал жатты.

Айтолдуунун ден соолугун, ал-жайын Күнтууду келип сурайт.  
Ошондо вазир буларды айтат.

Белгилүү да. Төрөлгөнгө өлүм бар,  
Тике турган-акын бир күн куланар.

Асмандағы Күндө дайым батуу бар,  
Сүйүү-күйүт, таттуусунда ачуу бар.

Жебедей түптүз элем, бүктөп белди,  
Өмүрүм бүттү менин, өлүм келди.

Өлүм деген учу-кыйры жок көк дениз,  
Түбү терен, чыгарбас түшкөн жанды.

Ажал-бул тириүлөргө ачык эшик,  
Тириүлөр кутулган жок качып өтүп.

Анан Айтолду уулу Акдилмишке акыл-насаатын, керээzin  
айтат:

– О, уулум, мен да өтөм, сага калды орунум, жыйган дүйнөм.  
Сен көзүмдүн карегисин, аман-эсен өмүр сүр. Бул дүйнө – аялда-  
ма, келип-кетер, ажыдаарды сорбайт деп айткан бекер.

Ата жолун көрсө бала тегинде,  
Көнүп кетээр оорго да, женилге.

А уулун өскөн болсо эрке-талтан,  
Үмүт үз, адам чыкпайт андайлардан.

Уулум толсун десен акыл-эске,  
Билим бер, жаштайынан көндүр ишке.

Билип ал, жолун айтам тарбиянын...  
Көп жашап, көп балалуу бир атанин:

«Эрке өстүбү балдарың – жаман адат,  
Өмүр бою кайгыда – жашың агат.

Эрке өстүрсөн баланды корсун анда,  
Күнөөнү издөө керек эне-атадан».

Балдары орой болсо сөз укпаган,  
Күнөөнү издөө керек эне-атадан».  
...Жакшылык кыл, алыс бол жамандыктан,  
Анда отурган орунун болот кутман.

Ачуу-душман, алдырба ага деги,  
Жаман иш –уулуу жылан чагар сени.

Жойпуларга ишенбе, келсе кезек,  
Жойпулар кылчандабай сатып кетет.

Ушакчыны жолотпо жан-чейрөнө,  
Сырынды жайып салат бардык элге.

Бирөөгө көз артпагын, шарап ичпе,  
Бул экөө алыш барат жаман ишке.

**PDF Compressor Free Version**

Сабырлуу бол, бар ишти ойлоп иште, –  
Баарында, бардык иште токтоо, түз бол,

Тилди тыйып, жөнү жок жаман айтпа...  
Азгырма адамдардан алыш болгун.

Жакшы сөздү туу кылып көкөлөткүн,  
Напсинди тый, дайыма жүргүн адал.

Кирчү болсон, байкагын чыкчу жерин,  
Кор болосун чыга албай калсан өзүн.

Ачуу келсе, токtotкун ақыл менен,  
Чыдамкайлык – бакыттын жолу деген.

Алдындан бакыт жапса дарбазасын,  
Чыда, күт, аны ақыры сен ачасын.

Жалган сөздү жашоодо айта көрбө,  
Жалганчы шылдың болот калын элге.

Дос-тууганды ала жур жакын кылып.  
...Кичүүгө, улууга да болгун сылык.

Туз, даамын кенен болсун адамдарга,  
Күнөөсүн кечирип кой, уят кылба.

Бак ачылса, буркан-шаркан ташыба,  
Жакшылык кыл, жыйылсын эл кашына.

Кубанба байлыгына оомал-төкмөл,  
Ишенбе дөөлөтүнө, а да бекер.

Өмүрүн-көргөн түштөй заматта өтөт,  
Кур бакыт-жапайы күш учуп кетет.

Арак сени жүз эсे кылса уят,  
Бузуктук бакытынды айдал чыгат.

Аталык насаатымдын баарын айттым,  
Бек түйгүн жүрөгүнө, унутпагын.  
(Анан Айттолду Күнтууду Эликке арналган керээзин жазат.)

«Байлык кууп, кызыгына түшпөдүм,  
Бүт ишинди тактык менен иштедим.

Кутман Элик! Бул жашоо айдоо талаа,  
Түшүмүн жыйнап алат сепкен гана.

Эмне эксен – жериңе ошол өнөт,  
Эмне берсен – ошону төлөп берет.

Байлык деген түздуу суу тазарбаган,  
Тил катып суусаганда кандырбаган.

Адамдар жайылган кой, бек – чабаны,  
Малчыга сапат керек багуучу аны.

Дарбазандын алдында ач бөрү көп,  
Сак болуп, койду түгөл багуу керек.

Кутман Элик! Дүйнөдөн өтүп барам,  
Бир кайгым – артта калган жалгыз балам.

Сала жүр көз кырынды суранарым,  
Караан кылып жанына алгын дайым.

Эгерде мени сыйлап, көңүл болсөн,  
Уулумду тарбиялап, камын көрсөн».

*(Айттолду кайтыш болот. Акдилмии ыйлап аза күтөт. Күнтууду балага көңүл айтат. Ошондо Акдилмии Эликке атасынын керээз жазылган катын берет.)*

### Суроолор

1. Айттолду баласына керээз мүнөзүндөгү канча насаат айтты? Ар бириң өзүнчө ата. Мисалы, биринчи-баланды эрке-талтан өстүрбө, баланы эрке өстүрүү ата-эненин күнөөсү, ошондуктан перзентине билим бер, жаштайынан көндүр ишке. Экинчи насаат – жакшылык кыл. Үчүнчү насаат? Мындан насааттын саны 33 ко чейин жетет. Ар бириң өзүнчө белгиле.

2. Ушул Айттолдунун уулуна айткан 33 нускасынын ар бири сага да тиешелүүбү?

3. Эгер сага да тиешелүү болсо, анда алардын ар бириң өзүндүн чыныгы келечек максатына айландыра алар белен?

4. Эгер сенде ошондой ниет болсо, аны кантип турмушка ашыруу керек? Ооба, сабакта «ушулардын баары менин келечек максатым болот» деп айта берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок турмуштачы? Адам, анын ичинде сен да жакшы нерсеге да, жаман нерсеге да азгырыласың. Кызыгып кетесин да, өзүндү унутуп көсүн. Анан кемчилик кетиресин, арам ишке малынасын. Ошон үчүн Жусуп Баласагын айтып жатпайбы, «Пенде көп, адам аз» деп. Пенде көр оокаты учун уурулукка, каракчылыкка бара берет. Ал эч

нерседен жийиркенбейт, тоност, жулуп алат, а PDF Compressor Free Version  
кымындай уялып да койбайт. «Заман ушундай» деп көст. Бул ыймансызың-  
дыкка таянган, жалан пайда деп бийлеген, акча деп ырдаган өзүнчө жол.  
Буга түшсөн да болот. Экинчиси – Айтолду уулуна айткан жол. Ушул эки  
жолдун кесилишинде турган жан – сенсии. Кыргыз элинин акыл нускасы  
«Адам болуу аста-аста, айбан болуу бир наста» дейт. Анда адам кайсы  
жол, айбан кайсы жол менен кетет?

5. Ата-эненин келечеги – бала. Акдилмишти Күнтуудуга дайындал,  
Айтолду туура иш кылдыбы? Же бул азыркы кездеги «тааныш издоө», «ти-  
рек күтүү», «таянган тоон болсо, түкүрүгүн түйүм алтынга айланат» деген-  
дин өзүбү? Анда балага камкордуктуу кандайча корүү керек?

### Тапшырмалар

#### 1. Окугула: 2-маектешүү

(Күнтуудунун Айтолду берген жообу боюнча. Увазирдин суроосун 1-  
окуучу, өкүмдардын жообун 2-окуучу көркүү окуйт. Кадимки турмуштагы-  
дай маектешет.)

#### 3-маектешүү

(Айтолдуун берген жообу боюнча. Мында да Күнтуудунун суроо-  
сун 1-окуучу, Айтолдуун жообун 2-окуучу көркүү окуйт. Маек олут-  
туу отот. Ал жөн эле сыр чубоо эмес. Анда акыл сынашуу бар. 1-2-  
маектер да ошондой.)

2. Ойлон: – Айтолдуун насааттарын класстык чогулушта талкуулап  
чыгууга болобу?

– Аманчылыкка койсо, келечекте өзүн да ата-эне болосун, ошондо  
ушул насааттардын сага кереги тийиши мүмкүнбү?

17. 1581–3130-бейттер. Айтолдуун керәэзин ишке ашырып,  
Акдилмишти Күнтууду камкордугуна алат. Анан баланы ишке  
таррат. Акдилмиш бел байлап, чарчабай кызмат кылат айлап-  
жылдан. Кез-кез «Жүрөктөн чыккан таза жообунду бер», – деп  
Күнтууду чегип суроо салып турат. Алардын баарына бала ил-  
гиртпей жооп берет. Акдилмиш сынына толот да, Элик аны ка-  
зына башчысы кылып дайындейт. Бул ишти да Акдилмиш эн  
сонун аткарат. Анан баланы увазирликке ишке көтөрөт. Акдил-  
миш бил ишти жөндөп алыш кетет. Натыйжада кайгы, кырсык  
эл башынан арылат, өлкө гүлдөп, калк байыйт, дос көбөйүп, душ-  
ман азаят. Элик да тынчтыкта, молчулукта, жыргалды эли ме-  
нен кошо көрүп жашайт. Ушундай күндөрдүн бириnde Акдил-  
мишти Элик чакыртып мындай дейт:

– Укчу, уулум. Ата көрдүн, бирок таалимин алган жоксун.  
Атан сага окуу, билим бере албады, мен дагы үйрөтпөдүм, билем  
аны. Анан мынчалык даражага кантит жеттин?

– Акылды кудай берет. Ал төрөлгөндөн бир болот ээси менен.  
Ошондуктан, акылы адамзаттын – бекем кишен, чындык ме-  
нен адепти, карман журғөн.

Адамдын бар акылы мээде болот,  
Асыл нерсе ар дайым башка конот.

Түшүнгүн. Карангы үй-адам деген,  
Жарык күн ага келет билим менен.

Жакшылыкты бир гана акыл берет,  
Билимден урмат, атак кошо келет.

Акылы адамзатты малдан бөлөт,  
Дүйнөдө акылга эмне туура келет?

Адамды айбандардан айрыйт акыл,  
Билими артык болсо-ошол асыл.

Акылдуу жакшы жолду таба билет,  
Керегине тартынбай таамай кирет.

Түшүнбөстү тез эле түшүндүрөт,  
Кандай түйүн болсо да чече билет.

Онду-солду, алды-артын таамай көрөт.  
Баарын билип, баарына мөөнөт берет.

Учканды илип, куткарбайт качкандарды,  
Кыйшыкты оноп, тез жалгайт сыныктарды.

Акыл – чырак түндөсү, сокурга – көз,  
Денеге – жан, ундөбөс дудукка – сез.

### Ач көздүк

(Акдилмиштин жообунан)

Ач көз болбо, абийирди бийик карма,  
Сөздө, иште адилет болгун жанга.

Тойbos болот өмүрдө ач көз киши,  
Ач көзгө аздык кылат дүйнө жүзү.

Ач көздүк-кесел болот айыкпаган,  
Дүйнөдө энчи күчү жетпейт аган.

Ач көздөрдүн ичинде байы болбайт,  
Дүйнөнү бүт жесе да, карды тойбойт.

### Абийир

Абийири бар адамдар таза сүттөй,  
Уятсыздын иши да калат бүтпөй.

Жараткан кимге абийир, берсе уят,  
Андайга сансыз байлык сыйлык қылат.

PDF Compressor Free Version

Жаман иштен сактаса—абийир сактайт,  
Жакшы ишке баштаса—абийир баштайт.

### Шайкештик

Иттерге башчы болсо баатыр арстан,  
Иттер да арстан болот андан ашкан.

Арстандарга ит башчы болор замат,  
Арстандар итке айланат арсылдашкан.

(Ақдилмиште ақылдын кенчи бар экен. Ал ошол кенчтин капкагын ачып, бек, увазир, аскер башы, хажиб, ордо башы, элчи, катчы, казыначы, башкы ашпозчу, суусун башы кандай адам болорлугун ақылмандардын, билимдүүлөрдүн сөзү, элдин макалы менен шөкөттөп Күнтуудуга айтып берет. «Көзүм да, тилем да, колум да сен, данкым чыкты түптөнүп сени менен», — деп Күнтууду ақылман Ақдилмишке өтө ыраазы болот.)

### Суроолор

1. Күнтууду балага кандай камкордуктарды көрдү?
2. Элик әмнеге таң калды?
3. Ақыл жөнүндө Ақдилмиштен кандай сөздөрдү укту?
4. Ақдилмиш ақылман бекен?

### Тапшырмалар

1. Жатта: Ач көздүк. Абийир. Шайкештик.
2. Ойлон: Ақдилмишти увазир коюудан Күнтууду жаңылдыбы? Же әмнеликтен жаңылган жок?

18. 3131—5034-бейттер. Өз ара маектешүүлөрдүн бириnde Күнтууду: «Дили таза, асыл адамдан сен жалғызының, сага жөлөк боло турган адам табылса жакшы эле. Айтчы, сага жардам бере турган досун барбы?» — дейт. «Андай киши бар, — дейт Ақдилмиш, — аты Откүрмүш, мага тууган, бирок ал бул дүйнөдөн жүзүн буруп, тооп кылышп күдайга кулдук уруп, сыйынып тоого чыгып кеткен. Ал менден билгени жүз эссе артык жан. Эгер ал мени менен бирге болсо, ақыл менен баш болмок бардык ишке». «Чакырт!» — дейт Элик. Күнтууду Откүрмүшкө кат жазып, аны Ақдилмиш алышп барат. Туугандар кучакташып көрүштөт. Анан Откүрмүш Эликтин катын окуп, ойго батат. Ал: «Кечир, мени өз жайыма кой. Мен Эликке эч кандай пайда келтире албаймын. Кудай деп касам ичкем, кайра артыма кайтуу болбойт», — дейт.

Откүрмүш жооп жазып, чакырыкка барбайт. Күнтууду Откүрмүшкө экинчи катка «Балдан ширин сөздөрдү айтсан сага, уудан ачуу жообунду бердин мага». «Сен элге жөлөк болгун, көнүл бөлүп, эл кызматын кылбаган — тириү өлүк», «Адам әмес, жалаң өзүм дегендер, чыныгы адам — элдин камын жегендер». «Өзүнчө тынч жашаган жакшы әмес, эл менен бирге болуп, бирге кенеш» — деген сыйктуу сөздөрдү жазып, дагы увазирди жөнөтөт. Анан туугандардын ортосундагы узак маектешүү болот. Ақдилмиш бекке, ордо кызматчыларына, караламан элге, теги мыкты адамдарга, даанышманга, илимдүүлөргө, дарыгерлерге, эмчилерге, түш жоруучуларга, жылдыз саноочуларга, акындарга, дыйкандарга, соодагерлерге, малчыларга, усталарга, кедей-кембагалдарга, аялды тандоого, балдарды тарбиялоого ж.б. кандайча мамиле жасоо керектиги жөнүндө айтып берет. Откүрмүш бул жолу да чакырыкка барбайт.

Күнтууду Откүрмүшкө учүнчү жолу Ақдилмишти жиберет. «Чакырыкка келбесе да, кенеш берип, анан барып өз ишин уланта берсин» — дейт. Буга Откүрмүш дароо макул болот. Ошентип, Откүрмүш Күнтуудуга конок болуп келет.

19. 5035—5450-бейттер. Мында Күнтуудунун өтүнүчү боюнча Откүрмүш кеп-кенештерди берет.

### ОТКҮРМҮШТҮН НАСААТТАРЫНАН

#### 1. Ақдилмишке

Байлыкка умтууландык—бөөдө кырсык,  
Өзгөртөт кулк-мүнөздү тақыр бузуп.

Турмуш сага тузакчы көрүнбөгөн,  
Кадам сайын тузагын камдал жүргөн.

Алангазар адамдын көзү тойбойт,  
Көргө түшүп жатса да жалкып койбойт.

Өз өмүрүн өзүнө энчи келет,  
Эмне берсен өмүргө, кайра берет...

Өмүргө топук кылар үч нерсе бар,  
Үчөөнөн тен адамзат жыргал табар.

Бириңчиси—ичкен тамак, жеген ашын,  
Экинчиси—өмүр кошкон аял затын.

Үчүнчүсү—ден соолук, тирилигин,  
Бул үчөөнүн сактоо керек бирдигин.

Сен мени шаар, элге чакырасын,  
Напси кетсе –канткенде кутуламын.

PDF Compressor Free Version

Напси –душман тараган бардык элге,  
Тузагын жайып койгон бардык жерге.

### 2. Күнтуудуга (1-катка жооптон)

Ичер тамак, киерге кийим демек,  
А мага мындан бөлөк эмне керек!

Жакам бүтүн, ичерге тамагым бар,  
Буйруганы кудайдын болор даяр.

Мейли, барып босогоно түнәйүн,  
Жашпоо үчүн анда эмне тилейин.

Экөөбүз тен бир кудайдын кулубуз,  
Алдында анын бирдей тагдыр, кунубуз.

Кулга кулдун бейпөндөшү болобу,  
Кулга кайра кул болгондор онобу?

Карыным ток, кийим бүтүн турушум,  
Пайдасы жок жыйган байлык курусун!

### 3. Дагы Ақдилмишке

Каалаганым турмуштан толук алдым,  
Ач көздүк, курмандыктын кечкем баарын.

Биргиттүм күнүмдүктүн азгырыгын,  
Тилек бүттү, сөзүм жок, бейпил жаным.

Кийгеним–кой териси, арпа–ашым,  
Жетет ушу, унуткам мен башкасын.

Напсинди тый, дайыма алыш колго,  
Мына ошондо чыгасын туура жолго.

Тек өткөрбө күнүндү желдей сыйган,  
Билип кой, кайра келбейт колдон чыккан.

Жакшылыкка жакшылык кылуу керек,  
Бир иш кылсан, он эссе кайрып берет.

Чындык ачуу болсо да чыдоо керек,  
Чындык сөздөн өзүнө пайда келет.

### 4. Дагы Күнтуудуга

Ақылмандын көрөгөч сөзүн тыңша:  
«Жүзүн эмес, ичиниз болсун таза».

Бардык нерсе баалуусу ичинедир,  
Ичи бошпу–андайдын көркү көмүр.

Баалагын, тириүлүктү элге арна,  
Бүт өмүрдү кыпындай өзүн алба.

Улуктук, бийлик жана атак-урмат,  
Шум өлүм оозун ачса, баары калат.

Бар ишинди бүтүргүн акыл менен,  
Напсини эмес, жүрөктү уккунун сен.

Бардык жерде жакшылык өнсүн десен,  
Эн алгач өзүн таза болсон экен!

Тартипсиздик болбосун элде десен,  
Үлгү болуп эл камын дайым жесен.

Сак жүргүн, дайым болсун көзүн өткүр,  
Арка болуп элине мээримдүү жүр.

Ач көзгө сансыз байлык аздык кылат,  
Барга канат кылгандар бакыт табат.

20. 5953–6419-бейттер. Мында Өткүрмүш ооруп калып, Ақдилмишти чакыртат. Ал жетип барат. Ага Өткүрмүш (Өткүрмүш–Айттолдуунун иниси, демек, Ақдилмиштин атасынын бир түуганы) өзүн ажал чырмап алганын айтат. «Сен неге жаман сөздү сүйлөп кирдин, өлүм күтүп турганын кайдан билдин?»–дейт Ақдилмиш. Өткүрмүш түшүн айтат:

Шаты көрдүм, тепкичи элүү экен,  
Бийик болчу, жаңылбай жазы десем.

Көтөрүлдүм шатыга чыктым тынбай,  
Чокусуна бир нече тепкич бардай.

Чокусунан бир атчан суусун сунду,  
Баарын ичтим, суусунум канып турду.

Андан соң көтөрүлүп көккө жеттим,  
Дайным чыкпай асманга сиңип кеттим!..

Бул түштү Ақдилмиш жоруйт

Учкандыгын көкөлөп, атак дедет.  
Бийик учсан, атагын бийик келет.

Бийик учсан, болосун дөөлөткө бай,  
Атак-данкын артылат әчен курдай.

Шаты бийик – а сенин бактың бийик,  
Айтылар улуулугун әлиң сүйүп.

Шаты көрсө түшүндө–урмат, атак,  
А тепкичи урматка жакыннатат!

Идиштен колго алыш, сууну исен,  
Өмүрүн сенин узун болот экен.

Көкөлөп көккө сиңип учуп кетсен,  
Тенирим бар тилегин берет экен.

#### Үшүл түштү Өткүрмүш башкача жоруйт

Жорубадын түшүмдү толук мага,  
Угуп ал, мен жоруюн эми сага!

Бийик келген шатыны көргөндүгүм,  
Ал менин сүрүп келген өмүр-күнүм.

Чыккандыгым шатынын кылда учунан,  
Өмүр жолдун түгөнүп бүткөну да.

Эң башынан жолуккан жалгыз атчан,  
Андан алыш сунулган сууну жуткам.

Идиштеги сууну бүт ичкенимди,  
Өмүр-дедин –әң узун мага келчү.

Сен айткандай суу деген өмүр болот,  
Жарымын ичип, жарымы калса толот.

Жарымын ичен болсом ошол суунун  
Калмак дечи алдыда жарты өмүрүм.

Толук ичтим мен сууну идиштеги,  
Эсен-соо өмүр сүргүн өзүн эми.

Түшүмдө өзүм бийик учуп чыктым,  
Дайынсыз көк асманга түпсүз життим.

Ал учкан жан, бийиктеп денден кетип,  
Кайтып келбес жайына кеткени өтүп.

Көргөн түштүн мааниси мына ушундай,  
Башкача эмес аны сен жоругандай.

Жооткотуп көтөрдүн көңүлүмдү,  
Куба албайсың туш келген өлүмүмдү...

Откүрмүштүн Ақдилмишке калтырган керээзи  
Туура жолдон адашпа, кутман боорум,  
Өмүрүндү болбоско коротпогун.

Тирүүлөрдүн баарына боорукер бол,  
Сөздө, иште ак болуп, түзөгүн жол.

Ач көз болуп дүйнөгө көзүндү артпа,  
Дүйнө калар, үмүтүн тийип ташка.

Жөнөкөй бол, пейлинди кенен карма,  
Айыбын ачпа бирөөнүн эл алдында.

Напсиңди тыя бил да, ачуунду бас,  
Өзүндү бузук жолдон алыстат, кач.

Жакшы адам күйүмдүү, белдүү келет,  
Бирөө үчүн аянбай жанын берет.

Элге пайда тийгизген жоомарт киши,  
Боорукер, жалпы элге улук өзү.

Ошентип, бир аз күндөн кийин Өткүрмүш кайтыш болот.  
Ақдилмиш катуу кайгыга батат. Ага Күнтууду көңүл айтат. Ақдилмиш ыраазы болот. Ошону менен чыгарма аяктайт.

21. 6420–6645-бейттерде. Жусуп Баласагын жаштык, карылык, мезгилдин катаалдыгы, достордун мерездиги, билим акыл жана китептин жаралышы жөнүндөгү ой толгоолорун айтат. Ошопордун ичинде төмөнкү салтар чыгарманын жыйынтыгы болуп кала берет.

Ушунда бар сен учун улуу сабак,  
Өлгөн олөт, орногу сага калат.

Бул улуу сабак бизге чейин айтылып келген, элдин башынан не бир укмуш согуш алааматтары өткөн, кылыш түйүлгөн түйүндү эле чечпей, түйүндөй болгон баштарды кесип, шыпсырып түшкөн, натыйжада эл суюлган, ошентсе да бул улуу сабак мерт жебей сакталып бизге жетти. Дагы нечен кылымдарды карыта берер.

### Суроолор

1. Откүрмүштүн Эликтин чакырыгына келбей коюшунун себеби кайсы? Канча кызматка келсе, байлыкка түйтүнүп, не бир жыргалдарды башынан кечирбейт беле?
2. Откүрмүштүн насааттарында Эликтен, Айтоддудан, Акдилмиштин сөздөрүнөн айырмаланып турган кандай өзгөчөлүктөр бар? Аларды белгиле.
3. Откүрмүш кандай түш көрдү?
4. Аны Акдилмиш кантит жоруду?
5. Откүрмүш кандайча жоруду?

### Тапшырмалар

1. Көркүү окуу: Откүрмүштүн Акдилмишке айткан насаатары. Күнтуудуга айтканы. Откүрмүштүн көрээзи.
2. Ойлон: – Жусуп: «Кул кылат адамдарды сараңдыгы», – дейт. Бул кандай? Сараң киши байыйт да?
  - «Өз өмүрүн өзүнө энчи келет. Эмне берсен, өмүргө кайра берет», – муну кандайча түшүносүн?
  - «Билип кой, кайра келбейт колдон чыккан» – бул эмне? Мезгили, түшүп калган акчабы, өмүрбү, аккан суубу?
  - «Напсинди тый!» – дейт. Бул эмнеге тиешелүү? Оокаткабы, соодарчилликеби, акчагабы, ичкилиикеби? Же тилем кылууну, илхамды тыюу керектир?
  - «Эл кызматын кылбаган-тирүү олук» – бул сапты кандайча түшүносүн?

### «КУТТУУ БИЛИМ» ДАСТАНЫ ВОЮНЧА КОРУТУНДУЛАР

Мына, «Куттуу билим» дастанынын кыскартылган баянын өзүн окуп чыктын. Аны менен аздыр-көптүр кабардарсын. Эми ошол билгендериине таяна отуруп, төмөндөгүдөй учкай корутундуларды чыгарууга болот. Ошого макулсунбу?

Биринчи корутунду. Чыгарма баштан-аяк сүйлөшүүлөрдөн турат. Ошол маектешүүлөрдө өмүр сүрүү, кантит жашоо жөнүндө ой жүгүртүүлөр, акыл айтуулар бар. Ошонун баары насаат түрүндө. Чыгарма чылк эле суроодон жана ага берилген жооптордон куралган. Бирок суроону сыноо, жоопту акыл калчап баа берүү көштойт.

Экинчи корутунду. Поэмада «кантит жакшы жашоо керек» деген түбөлүктүү көйгөй талкууланат. Бул Чынгыз Айматов көтөргөн «Канткенде адам уулу адам болот?» деген маселе менен үндөш. Бул көйгөйгө Жусуп Баласагындын каармандары мындаайча жооп берет.

Күнтууду. Ар бир жан адилеттики, туура ишти, чындыкты туу тутканда, ар бир инсан жакшы жашайт.

Айтодду. Ар бир жан келген бак-таалайды, дөөлөттүү көтөрө билиши керек.

Акдилмиш. Ар бир адам бардык нерсени акыл менен иштеши зарыл.

Откүрмүш. Ар бир адам барга каниет кылышп, написисин тыюуга тийиш.

Үчүнчү корутунду. Дастанда «Өлкөнү кантит жакшы башкарууга болот» деген түптүү маселе талданат.

Күнтууду. Өкүмдар адилет болгондо, ал күн сыйктуу нурун күчтүүгө да, алсызга да тегиз чачканда, элге кызмат кылганда, өлкө бай, мамлекет күчтүү болот. Демек, адилеттүү башкаруу-өлкөнүн тиреги.

Айтодду. Адилеттүү бийлик ай сыйктуу бирде толуп, бирде кемип турган бак, дөөлөттүү кармай билгенде өлкө күчкө толот.

Акдилмиш. Ар бир иш өзүнчө мамилени, акылды талап кылат. Ар нерсенин тилин табуу керек. Ошондуктан мамлекет акыл менен башкарылганда гана күчтүү болот.

Откүрмүш. Ар бир өкүмдар, мамлекет башчысы, жетекчи написисин тыйып, топук кылышп элди башкарышы керек.

Демек, жогорку төрт багытты тен тутунуу менен өлкөнү жакшы башкарып, элди гүлдөтүүгө болот.

Төртүнчү корутунду. Чыгармада төрт өзөк бар. Алардын ар бири өзүнчө милдетке эгедер. Айталы, Күнтууду – бул өзүнчө образ, бейне. Ал жалпылаштырылган, ошол эле учурда жекече инсан. Жана да ал адилеттикин символу. Мамлекет башчысы. Жеке көз карашы бар атуул. Ал өлкөнү, элдин турмушун жакшырытыш учун эн мыкты, таза, акылман адамдарды издең таап, бооруна тартат. Айтодду – бул да өзүнчө образ, бак-таалайдын, бак-дөөлөттүүн символу. Мамлекет ишинде увазир, аткаруу бийлигин колунда кармаат турат. Адилеттүү бийликтөө таянып, өлкөнү күчтүү, элди бай кыла билет. Акдилмиш – Айтоддунун уулу, атасынан кийин увазирлик кылат. Бирок бул адам акыл-эси боюнча атасын кайталабайт. Ал акылдын, акылга таянган билим, илимдин символу. Акылман бардык нерсени көрө билет, түшүнө алат жана аларды өз ордуна жайгаштырат. Акыл адамга эки түрдүү келет. Бири – табигый, төрөлүү менен кошо берилет. Экинчи – билим, илим, окуп үйрөнүү менен. Бирок экөө тен адилетке таянганда пайдалуу жана көпкө кызмат кылат. Откүрмүш – бул Айтоддунун иниси. Аны өзгөчөлүү касиети – барга каниет кылуу, написини тыюу, азгырыкка, кумарга алданбоо. Адамга аз эле нерсе керек. Напсинди агытсан, көзүн тойбайт. Бул киши ушундай көз караш менен жашаган образ жана каниет кылуунун символу.

Демек, ушул төрт адам (образ, символ) чыгарманын өзөгү.  
Ушул төрт өзөк башкы касиетин сактоо **PDF Compressor Free Version**  
как. Бири-бири менен байланыштуу. Анткени алар ар бир адам-  
дын жүрөгүндө, акыл-эсинде жолугушат да, эр азамат атуулдун  
руханий жан азыгына, үзүрлүү аракетке, демек, жаратуучу,  
түзүүчү күчкө айланат. Төрт өзөк – бул өзүндү өзүнө таанытуучу,  
кем-карчынды, бөксөндү толтуурп туруучу бакубат курал. Ошен-  
тип, айталы, VIII класстын окуучусу Молдосан уулу Ташмат (Эш-  
мат, Талантбек ж.б.) адилет, бардар, бак-таалайлуу, акылдуу, би-  
лимдүү, каниетчил инсан болууга тийиш. Баса, бул төрт касиет  
өзгөчө эмес, ал кадимки эле кол жетерлик, ар бир эле жаран  
ийгерип алуучу сапат.

**Бешинчи корутунду.** Бул поэма жөн эле тарыхтын эстелиги  
эмес, ар бирибизге: сага, мага, баарыбызга таандык насаат. Мин-  
жыл өткөндүгүнө карабастан, күнү бүгүнкүдөй жаны, утуру кол-  
донулган жана колдонула берүүчү маани-манызы жоголбогон  
мурас. Төмөнкү төрт күт тогуз жолдун тоому шекилдүү. Төрөлгөн  
жан андан өтөт. Буйтап кете албайт.

**Бириңчиси** – адилет, чынчыл бол. Сен ушул сапатка эгедер  
болсон, анда падышадайсын, кандык деңгээлге көтөрүлөсүн, Күн  
сымал нур төгүп турасын-поэма ушинтип айтат.

**Экинчиси** – сен бак-таалайды күтө бил, байлыгына, дөөлөтүнө  
мактанба, ошондо сен бакыттын, күттүн өзүнө окшойсун.

**Үчүнчүсү** – сен акылдуу бол. Ошондо сен даанышман дең-  
гээлинде болосун.

**Төртүнчүсү** – сен каниет кыла бил. Ошондо сен эн жаман са-  
пат – ач көздүктөн, алкы бузулуудан кутуласын.

Мына ушул төрт өзөк, төрт каниет, күт сенин ан-сезиминде,  
адамдык бейненде тогошот. Ошолорго ээ болсон, зээнине токусан,  
дилинди бийлесен **сен адамсыц**. Жусуп Баласагын энсеген, ата-  
энен тилек кылган чыныгы адамсын. Болбосо, жамандыгы жак-  
шылыгын тебелеген, жалан кара курсаңтын камынан ойдөлөй ал-  
баган, башы кара, буту айры бир көр пендө боюнча каласын. Ошон-  
дуктан «Куттуу билим» парасатын, наркын, ыйманын...

## АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫНАН

1. **Дидактикалык чыгармалар.** (Бул «Дидактикалык адабият»  
деп да айтыла берет). «Дидактика»-грек сөзү, кыргызча «үйрөтүү,  
октуу» деген мааниде. Бул термин XVI кылымдан тартып кол-  
донула баштаган. Мисалы, 1657-жылы чех педагогу Я.А. Комен-  
ский «Улуу дидактика» деген эмгегин жазған. Ошону менен биргө  
бул сөз көркөм адабият тармагында да пайдаланылат. Дидакти-  
калык чыгармалар – бул көркөм сөз аркылуу акыл-насаат үйрө-  
түүчү адабият. Ал философиялык, диний, адеп-ахлак маселелер-

ди көркөм сөз түрүндө баяндайт. Мисалы, Жусуп Баласагын-  
дын «Куттуу билим» поэмасы чылк дидактикалык ойдун бер-  
меттеринең уюп бүткөн. Китеттин кайсы барагын ачпагын жай-  
наган дидактикалык саптарга түш болосун. «Кеп көркү – тил,  
ойдун көркү сөз болот. Кишиде – жүз, жүздүн көркү көз болот». «Төрдөн орун тийген болсо нааданга, Улагада калганына  
арданба» ж.б. «Куттуу билим» поэмасынын койгон маселеси,  
көтөргөн жүгү да дидактикалык төрт өзөктүн (адилет+бакыт+ак-  
ыл+каниет) бирдигине негизделген. Ушул төрт өзөктүн бирим-  
диги философиялык ой жүгүртүүнүн да жемиши болуп саналат.  
Демек, «Куттуу билим» көркөмдүк менен шөкөттөлгөн дидак-  
тикалык ойдун казынасты. Андан, кайсы гана маселе болbosун,  
ulgү, акыл, насаат алууга болот.

Ал эми кыргыз элинин оозеки көркөм сөз чыгармачылыгында «дидактика» түшүнүгү жанрдык түрдү ажыратып айырмaloо-  
го үчтүн бири болуп катышат. (1. Лирикалык түр. 2. Эпикалык  
түр. 3. Дидактикалык түр). Бул түргө макал, ылакаптар, табыш-  
мактар, санат-насыят жана терме ырлары кирет.

2. **Бейт** – чыгыш поэзиясында колдонулуучу эки саптуу  
ыр. Ал эки сап бири-бирине тыгыз байланышып, белгилүү бир  
маанини, бүткөн ойду туюндурат. Бейт түрүндө жазылган ырлар  
араб, парс поэзиясында кен-кесири учурдайт. Мисалы:

Иле албайт, ошондуктан кур уbara,  
Күзгүндүн канатындай дүйнө кара. (*Низами*)

Кайгынын септи уругун тагдырына,  
Сугарып кара көздүн жамгырына. (*Навои*)

Каны кызуу жаштар бар, дайым шашма,  
Алпарып алтын башын урат ташка. (*Фирдоуси*)

Кыргыз ақындарында да бейт менен жазған ақындар бар:

Бириң-набат, бириң-кант,  
Бириң-жоомарт, бириң-март.  
Бириң-комуз, бириң-үн,  
Бириң-аалам, бириң-күн. (*Барпы*)

Ал эми Жусуп Баласагындын «Куттуу билим» дастаны баш-  
тан-аяк бейт түрүндө жазылган. Мисалы:

Бириңчисинде, мактанчаактык-жаман иш,  
Экинчисинде, алдамчылык-арам иш.

Үчүнчүсү алыш сатар, сарандык,  
Акмактарга ушул үчөө бүт таандык.

(Жусуп Баласагын)

«Түрк тилдер сөз жыйнагы» Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери сыйктуу бардык түрк калктырынын ортот мурасы, эзелки тилдерди сыпаттоочу күзгүсү болуп саналат»  
Тынчтыкбек Чоротегин

«Эки кочнار башы бир ашачта бышмас» – бил тилибиздин тогуз кылым мурдагы угулушу. Азыр «Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт» дедет. Негизинен, «ашачтан» башкасын которбой эле түшүнүүгө болот. Ал эми «ашач» аш бышыруучу буюм экени баамдалат. Демек, байыркы кыргыз тили тогуз кылым өткөндөн кийин да өз турпатын сактап калган. Мындай так кесе бүтүм чыгарууга кириштер кылуучу ондогон, жүздөгөн мисалдарды сунуштап отурган ким? Тастыктаалган тарыхый далилди, кынтыксыз иликтенген кудайдын кол мөөрүндөй дарекнаамын жазып калтырган кандай пендө? Ал Махмуд Кашгари – түрк дүйнөсүнүн улуу даанышмандарынын бири. Орошон тилчи жана окумуштуу. Ал 1029–1038-жылдардын аралыгында Ысык-Көл өрөөнүндөгү Барекан шаарында туулган. «Жок, ал Кашкардын четиндеги Опал кыштагында төрөлгөн» деген да иликтөөчүлөр бар. Анын атасы Хусейн ибн Мухаммед ибн Йусуф Кадыр кан Барекан шаарын жана дубанды бийлеген бек болгон. Махмуд Кашгари ошол кездеги илимдин борборлорунан – Кашкар, Багдад, Бухара шаарларынан билим алган. Ал түрк эли мекендереген жерлерди кыдышып, алардын тилиндеги өзгөчөлүктөрдү жана окшоштуктарды изилдеген. Анын «Түрк тилдери тууралуу синтаксистин маңыздары» («Китаб жавахир ан-нахф фи мугат ат-түрк») деген эмгеги болгон, бирок ал бизге сакталып жеткен жок. Бирок «Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» («Дивану лутати ат-түрк») деген китеби биздин күндөргө сакталыш жетти. Махмуд Кашгаринин качан жана кайсы жерде дүйнөдөн кайтканьыг беймаалым.

«Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» – 1072–1077-жылдардын аралыгында жазылган энциклопедиялык эмгек. Ага чигил, йагма, карлук, кыргыз, огуз, тухси, уйгур, кыпчак ж.б. түрк тилдериндеги 7500дей сөз камтылып, алар сөздүн арабча котормосу берилген. Китең сегиз баптан турат. Сөздүк түрүндө түзүлгөн. Кээ



бир маанилер кенири түшүндүрмө менен чечмеленет. Айрым сөздөрөгө байланыштуу 300гө жакын макал-ылакап, жүзгө жакын ар кандай ырлар, дастандан үзүндүлөр колдонулган.

«Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» – бил түрк элдеринин ортол мурасы. Биздин муунга бил китетип 1266-жылы 1-августта Абу Бекер ас-сави ад-Димашкы көчүргөн нускасы гана жетти. Ал нуска Стамбул шаарында улуттук китеңканада сакталууда. 1915–1917-жылдары Рифат Билгенин мугалим 638 беттен турган ошол колжазманы үч томдук кылыш Стамбулдан жарыялаган. Бул сөздүк түркчө, өзбекче, английсче, уйгурча которулган. Кыргыз тилинде айрым үзүндүлөр жарыяланган.

1. Т. Чоротегинден. Махмуд Кашгаринин китебинин коомго белгилүү болуп калышынын да тарыхы бар. Ал Рифат Билгенин (1876–1953) эскерүүсү менен башталат да, башка маалыматтар менен толукталат.

«...Бир ооздон толкундана сурадык.

– Сиз өзүнүз аны көрдүнүзбү деги?

– Не деп турушат булар! Жараткан эгем жалгап, бүтүн ошол китетип ээси болуп калбадымбы, – деди. – Ар аптада эки-үч жолу Сахаблар чаршысына (*китең базарына*) баш багып, жаны бир нерселер бар бекен деп китеңчелерден сүрүштүрө кетчу адатым бар. Кечэ да башбактым. Китең сатуучу Бурхан-Бейдин дүкөнүндө отурдум. «Бирдемкелерин жокку?» – дедим.

– Бир китең бар, бирок ээси отуз лира (*алтын акча менен*) сурал жатат. Бул китең мага келгенине бир жума болду. Мен муну жогорураак баага алыш калабы деп Билим берүү министри Эмрүлла-Эфендиге көтөрүп бардым. Ал киши китетип комиссиясына өткөрдү. Бир аптадан кийин башбактым. Он лира сунуш кылышты. Мен: «Китең менини эмес, чоочун бирөөнүкү. Отуз лирадан бир да лирага кемитип бере албайм», – дедим. Жооп иретинде: «Биз отуз лирага бир китеңканан сатып алабыз. Китебинизди алышыз, каалабайбыз!» – деп китетип кайтарып беришти. Карап көрүнүз, эгер ишинизге жараса, алышыз! – деди.

Али Эмири китең далдалчысына кол жазманын наркы чон экенин билгизбөөгө тырышат, дароо баасы көтөрүлүп кетет деп чочуйт.

– Билим берүү министрлиги он лира сунуш кылыш жатса, мен он бешти гана сунуш кылам. Автору Кашкардан чыккан бир белгисиз адам экен... – деп маалкатац. Китең далдалы кол жазманы калтырган адам жашап калган бир аял экенин, мурдагы каржы министри Назиф-Пашанын жакындарынан экенин айтат. Паша тиги аялга китетип берип жатып: «Бекем сакта! Кыйналган чагында китеңчилерге алыш бар. Алтын акча менен отуз лирага сат!..» – деген экен. Акыры Али Эмири карыздап отуруп отуз лира таап, үстөгүнө алтын лирадан учту далдалчы Бурхан-Бейге берип, бил дүкөндөн узаганча шашат.

Китеп баасын мекендерине: «Бул китеп эмес, Туркстан өлкөсү. Туркстан түгүл-бүткүл дүйнө!» – деп, Али Эмири досуна, жолдошуна, туш келгенге айтчу экен.

...Талаат-Паша 1916-жылы Башкы министр болуп калган. Ошол адам укук министри Ибрахим Бей – эфендинин үйүнөн Али Эмиринин этегине тооп кылат.

– Урматтуу устатым, – деп сүйлөп келип, Талаат-паша, – бул китеп миндеген жылдарга чейин жашай албас, чирип жок болор. Кителини жашартуу учун эскиден келген дурус усул, ыкма бар эмеспи... Бул-басма усулу. Басмага түшсө, бул китеп мин болот, он мин болот, жуз мин болот, – деп «Түрк тилдеринин сөз жыйнагын» басмага берүүсүн суранат. Али Эмири буга макулдугун берип: «Биринчиси – кителини баасын билген, аны этият-тап-кадырлап сактаган килистик мугалим Рифат-эфенди гана редакторлоп чыгарышы керек; экинчиси – кителини Рифат башка эч адамга карматтай өзүндө сактасын» – деген шартын коет. Ошентип, көзгө сүртөр жалгыз нуска китеп Рифат Билгенин колуна ётот. Бат эле басма ишин баштайт. Ошол эле күндерү Талаат-паша тарабынан бөлүнгөн алтын акчалай уч жуз лира сыйлык Али Эмириге тартууланат, бирок ал мындан таптакыр баш тартып, бул сыйлыкты «Дивану лугати ат-турк» деп атап, жардамга муктаж болгон бир ар-намыстуу бүлөгө ыйгарууларын ётуңгөн экен.

Басма иши кызуу жүрүп жатканда Рифат кол жазманы үйдө сактагандан чочулап, калайык кителинина, Мамлекеттик басманын кассасына жана башка жерлерге кайрылса, алар да коркуп албай коюшат. Акыры айласы түгөнгөнде балдарына: – Көзүнөр дайыма ушул кителини болсун. Коокстан коншуга же бир ишке барышынار керек болсо, бирин калып бул кителини кайтаргыла, – деп балдарынын бөлмөсүнүн дубалына китеп баштыкка салып коёт. – Эгерде бир жакка чогуу чыга турган болсонор, бул баштыкты өзүнөр менен кошо ала жүргүлө. Мен үйдө жокто непаада өрт кетсе, эч нерсени куткарам деп дүрбөбөй, так ушул баштыкты алыш чыккыла. Бул баштыкты куткарсанар, эч нерседен камтама болбогула... Түнүчүндө болсо баштыкты Рифат жаздыгынын астына басып жатчу. Ошентип бир жарым жыл кастарлап сакталган соң, кол жазма түрүндөгү кителини ээсине ыракмат айтып тапшырышат.

... Таш басмадан (литографиядан) чыккан томдордо хижранын (мусулманча жыл эсептөөнүн) 1333-1335-жылдары көрсөтүлгөн. Бул жылдар азыркы календарь боюнча 1915-1917-жылдарга туура келет. Ошентип, кителини Али Эмири менен мугалим Рифаттын туш келип калгандыгы чон роль ойноп, өз доорунун ажайып көөхары болгон «Түрк тилдеринин сөз жыйнагынын» колжазмалык тағдыры ын-жыңысыз өмүр сүрүү коркунучунан кутулуп, илим ааламындагы өчпөс жылдызга айлануу шы-



«Дивандын» жалгыз кол жазмасынын 1-бети.

бүгүнкү макалалы мындан тогуз жуз жыл мурда жазылган кителини бузулбай, дал ушундай жазылганы бизди кубантпай кое албайт. «Күзгүндүкү куу жыгачтын башында, бөрүнүкү тен ортот» деген макалыбыз «Түрк сөздөрүнүн жыйнагында» мынайча: «Күзгүндүкү жыгач башында, бөрүнүкү ортот». Бул жерде кийинки тогуз кылымдын ичинде байыркы макалыбызга «куу», «тен» деген эки сөз кошулганын көрөбүз. (Андан ары залкар жазуучу салыштырып көрүү учун бир нече макалдарды берет. Алар төмөнкүчө жайгаштырылды. Кашаа сыртындагысы – Махмуд Кашгарини, ичиндегиси кыргыздыкы).

1. Түлкү өз йниге урса узуз болур (Түлкү өз ийнине үрсө, котур болор).
2. От тесе агиз күймес (От деген менен ооз күйбөс).
3. Киши сөзлешүү йилки йизлешү (Киши сүйлөшкөнчө, жылкы кашынышканча).
4. Сүф комегинче этүк тартма (Суу көрмөйүнчө, этүк чечпе).
5. Тилин түгмишти тишиң язмас (Тилин түйгөндү тишиң чечпейт).
6. Тевей минип кой ара йашмас (Төөгө минип койго жашына албас).
7. Беш эренек түз эмес (Беш кол бирдей эмес).
8. Ач не йәмес, ток не темес. (Ач не жебес, ток не дебес).
9. Карга казга еткүнсө, бути сынур (Карга казга тенелсе, буту сынар).
10. Көккө сагурса, йүзге түшүр (Көккө карап түкүрсө, жүзүнө түшөр).
11. Эркеч эм болур, эчкү эти йәл болур (Эркеч эти – эм, эчки эти – жел).

багасына ээ болду» (Т. Чоротегиндин «Махмуд Кашари жана анын «Дивану лугати ат-турк» сөз жыйнагы» кителинен, Бишкек, «Кыргызстан», 1997).

2. Т. Сыдыкбековдун иликтөөсүнөн.

– Эринчээккө эшик – арт, эринчээк болбо балам, – дечү энем.

– Эшик артын эмне, эне? – десем.

– Арт – ашуу. Эринчээк кишигээ эшик ачып чыгуу ашуу ашкандай көрүнөт, – дээр эле энем.

...Шул макалды мен кийин Махмуд Кашгаринин кителини – «Түрк сөздөрүнүн жыйнагынан» окудум. Элибиз айткан: «Жылкы аласы сыртында, киши аласы ичинде» деген

12. Кош кылыш кынга сигмас (Кош кылыш кынга сыйбайт).  
 13. Күзөкү узун болса, элик күймөс (Коюу узун болса, элик күйбөс).

14. Эки кочнор башы бир ашачта бышмас (Эки кочкор башы бир казанда кайнабас).

15. Кут белгиси – билик (Кут белгиси – билим).

3. Качкынбай Артықбаев (окумуштуу): «Сөздүк түрк тилинде жазылган. Ал эми түрк тилине М. Кашгари өзү таза түркчө деп санап көрсөткөн түрк элдеринин тилдери кирет. Демек, мындай болгондон кийин «Сөздүк» ошол автор өзү атаган түрк элдеринин азыркы учурдагы тукумдарына бирдей таандык эстелик экендиги талашсыз чындык болуп чыга келет».

4. Жээналы Шериеев (илимпоз) «...Махмуд башка түрк урууларына караганда кыргыз урууларында көбүрөөк болгон. Буга кыргыз тилине гана таандык, кыргыз элинин жашоо шарт, турмуштук өзгөчөлүктөрүнө, жашаган жерине байланышкан сөздөрдүн эмгекте өтө жыш кездешүүсү айкын күбө. Далилдерге кайрылып көрөлү. Угут, чебич, укурук, улар, алп, арка, өрмө, алачык, сеп (кыздын себи), көмөч, чотур, чарык, көмөлдүрүк, мончок, тузак сыйктуу сөздөр...»

### Суроолор

1. Махмуд Кашкары качан туулган жана кайдан билим алган?
2. Ал кандай эмгектерди жазган?
3. «Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» кандай эмгек? Ага эмнелер камтылган?
4. Бул эмгек кандайча коомчуулукка белгилүү болуп калган?
5. Т. Сыдыкбековдун иликтөөсүнөн эмнени үйрөнүүгө болот?
6. К. Артықбаев менен Ж. Шериеевде кандай ой-пикирлер айтылган?

### МАХМУД КАШГАРИНИН «ТҮРК ТИЛДЕРИНИН СӨЗ ЖЫЙНАГЫ» КИТЕБИННИН КЫРГЫЗЧА ТАРЖЫМАЛЫ

#### 1. Т. Чоротегиндин котормосунан

##### 2-бетте

...Мен өзүм алардын (түрктөрдүн) тили өткүр чеченинен, айтары ачык жетигинен, көөдөнү әң тетигинен, әң ак сөөк текстүүсүнөн, найзасы таамай эптүүсүнөн болуум менен бирге, түрк, түркмөн-огуз, чигил, йагма, кыргыздардын калааларын жана талааларын изилдедим, алардын тилдерин жана накыл сөздөрүн зээнгө туттум. Акыры алардын ар бир уруусунун тилин өтө кылдат жат кылдым, жыйнаганымдын тартибин өтө сымбат кат кылдым.

##### 3-бетте

...Ушул китебимди Алла-тааланын көмөгүн көксөө менен тубөлүккө эстелсии да, өчпөс издей чектелсии деп жазып буттүм, ага «Дивану-лугати-ат-турк» («Түрк тилдеринин сөз жыйнагы») деген атты туттум...

##### 13-бетте

...Андан соң кыркыз (кыргыз), кыпчак, огуз, тухсы, йагма, ыграк, чигил жана чаруктар. Алардын нукура түркчө жалгыз тили бар.

##### 21-бетте

**ИДИШ** – идиш. Бул сөз менен йагма, тухсы, йемек, огуз жана аргу (элдери) ар кандай эле кумура, табак жана башка идишияттарды аташат.

##### 22-бетте

**УЛУШ** – чигил тилинде «кыштак» маанисин, ал эми Баласагындағы калктын жана ага коншулаш болгон аргу өлкөсүндөгүлөрдүн тилинде «шаарды» билдирет. Мындан улам Баласагын шаары «Күз улуш» деп аталган.

##### 23-бетте

**ҮТҮК** – шыбак аспабы сыйктуу темир. Ал ысытылат да, кийимдин бырыштары кетсин учун аны менен бастырышат.

##### 26-бетте

**ҮПҮП** – сасык үпүп. Аны «үбкүк» деп да коюшат.

##### 37-бетте

**ОРДО** – Баласагындын жанындағы бир баш калаа. Мындан улам Баласагынды Күз-Ордо деп аташат.

##### 87-бетте

**КЕНД** – огуздардын жана аларга тыгыз баш кошкондордун тилинде «кыштакты» билдирет. Ал эми түрктөрдүн басымдуулаты учун – «чөлкөм». Мындан улам Фергананын баш калаасы – «Өзкенд», башкacha айтканда, «өзүбүздүн шаарыбыз» деп айтылат.

##### 91-бетте

**ТЕМҮР** – темир. Макалда айттылат: «Көк төмүр кирү турмас». Мааниси: көк темир аракетке келбей тынчыбайт, башкacha айтканда, кандайдыр бир нерсеге тийбей калгана да, ал жарадар кылат. Анын башкacha да мааниси бар.

Кыргыз йабаку, кыпчак жана башкалар биреөгө касам ичиргенде, же аны менен келишим түзгөндө, кылышты кындан суу-

руп чыгышат да, тигинин алдына тосуп, мындай деп айтышат: «бу көк кирсүн, кызыл чыксун». Мааниси PDF Compressor Free Version көк бойдон кирип, кызыл чыксын, башкача айтканда, эгерим алиги убадага каршы чыкса жана бузса ал канга боелсун дегени. Ал адам темирден өлүп, демек, темир андан оч алат. ... алар темири өтө аздектешет.

#### 91-бетте

ТАУАР – сатыкка чыгарылчу буюм. Жандуусу да, жансызы да. Огуздар «тауар» деп айтышат.

#### 92-бетте

КОБУЗ – чертип ойноло турган музыкалык аспап (комуз). КЫМЫЗ – кымыз. Бул – бээнин сүтү, ал сабаларда сакталып коюлат, анан кычкылданат. Андан сон ичилиет.

#### 153-бетте

«ТҮТҮН КОБУРСА БШЛАНУР». Мааниси: кимде ким көп түтөтсө, ага чакабай койбойт. Муну менен козголон кылган ар бир адамга анын азабы тийбей койбосу көңүлгө туттурулат.

«ТЕШ ЙЕР АНЫ КАТУРДЫ» деп айтылат, чет жер аны катырды, башкача айтканда аны тажрыйбага эгедер жана сыноодон өткөн адам кылды дегени.

#### 251-бетте

ЫСЫК-КӨЛ – Барскандын көлүнүн аты. Анын узундугу отуз фарсах, туурасы – он фарсах (1 фарсах – 6 чакырымдай).

#### 301-бетте

МИҢ – санактын мин саны. Макалда айтылган: «Бириң-бириң мин болур, тама-тама көл болур». Мааниси: бириң-сериндең жыйылып отуруп минге жетет. Ошондой эле тамчы дагы бириниң артынан бири тамса үзгүлтүксүз чогулса, көлчүктү толтуруп коет.

#### 311-бетте

АРСЛАН-арстан. Бул (сөз) менен бийлик эгелеринен атасат. Макалда айтылган: «Алын арслан тутар, күчин сырчган тутмас». Мааниси: айла менен арстанды тутууга болот. Күч менен чычканды тутуп болбос.

#### 319-бетте

Ушул китең (түпсүз) мөөнөт жүгөндөсүн, салым заты түбөлүккө түгөнбөсүн!

#### 2. Айрым котормолор (которгон Ч.Исакова)

БИЛГЕ – акылдуу, билимдүү. Ырда мындай айтылат:  
Билге ериг езгү тутуп сөзүн ешиш  
Ердземини өгренибен ышка сора –

Билимдүүнүн жакшынакай эшиш сөзүн,  
Ишке колдон, үйрөнгүн бар өнөрүн.

АШЫШ – казан. Макалда мындай айтылат: Ашыш аиур түпум алтун камуш аиур мен кайдамен – Казан айтар: түбүм – алтын, чөмүч айттар: мен кайдамын? Бул мисал өзүнүн ким экендигин билгендердин алдында мактантган кишигэе карата айтылат.

ЕРМЕГҮ – эринчээк, жалкоо. Макалда мындай айтылат:  
Ермегүгө булыт иүк болур – Жалкоо учун булут – жүк.

ТӨРКИН – төркүн. Урук-туугандын мекендерген жери, атабаба үйү. Кыз төркиннеге келди – Кыз төркүнүнө келди, ата-энесинин үйүнө келди.

ЕГРИ – ийри. Макалда мындай айтылат: Иылан кендү егри-син билмес тови бойнын егри тер – Жылан өзүнүн ийрилигин билбей, төөнүн мойнун ийри дейт.

ЕЗГҮ – изги, жакшы. Ырда мындай ырдалат:  
Келсе киши атма анар өртер күле  
Баккыл анар езгүлүкүн агзын күле –

Киши келсе, күл чачпа ага күйдүрөр,  
Тосуп алгын күлүп - жайнап, жадырап.

ТАГ – too.  
Таг тагка кабушмас киши кишигэе кабушүр – Тoo тоого кошулбас, киши кишигэе кошулар.

СҮВ – суу.  
Сув бермеске сүт бер – Суу бербегенге сүт бер. Бул макалдын мааниси: Сага жамандык кылганга сен жакшылык иште. Ошондо сенин жакшылыгын аны сага кул кылып берет дегенди билдирет.

БҮЗ – муз. Буздан сув тамар – Муздан суу тамат. Бул макал кулк-мүнөзү атасыныкына окшогондорго карата айтылат.

МЕН – жем. Күш тузакка мен ушүн илинүр – Күш тузакка жем учун илинет. Бул макалда кулкун учун кыйынчылыкка туш болгон адам жөнүндө айтылат.

КЕҢ – кен, кенен. Макалда мындай айтылат: Кен тон управас кенешлилек билик артамас – Кен тон тозбос, кенешкен бийлик азбас.

Кен тон жыртылбайт, акылдашып, кенешип иштеген иш бүлүнбөйт. Бул өзүм билемдикке салбай, өзгөлөр менен кенешип иш кылган жөн деген маанини берет.

УЗУШДЫ – уюду.

Уулум, менден таалим алып, ыйман тиле,  
Улук болуп, билиминди чачкын **PDF Compressor Free Version**  
**МҮНДА** – мында. Ырда мындай айтылат.  
Емгексизин тургу иок мунда таму  
Езгүлүкүг көрмезип ажуп чыкар –

Мәэннеттебей туруу жок мында бекер,  
Көргөзбөй ыракатын дүйнө өтөр.  
**СӨҢҮК** – сөөк.

Езгү ер сөңүкү ерир, аты калур – Изги эрдин сөөгү чирисе да,  
аты калар. Жакшы адамдын сөөгү топуракта чирисе да, аты  
түбөлүккө калат.

**КҮТ** – бак-дөөлөт, күт. Ырда мындай айтылат:

Күт кувыг берсе идзим кулуна  
Күндө ышы иүксебен иукар ашар –

Күт берсе тенирим кулуна,  
Онолор күндө иши жогорулап.

**ТЕРГИ** – дастаркон.

Тилин тергиге тегир – Тили дастарконго жеткирет.  
Бул макал кишинин өнөрү өзүнүн тилинен билинет деген  
мааниде айтылат.

**ӨГРЕНДИ** – үйрөндү. Ол билик өгренди – Ал билим үйрөндү.

Ырда мындай айтылат:

Ердем тиле өгренибен болма күвэз  
Ердемсизин өгүнсе енмегүзе енер –

Өнөр – билим үйрөнүүдөн тартынбагын,  
Умтулбасан бул жашоодон кыйналасын.

**АҚЫШТЫ** – акты. Сувлар ақышты – суулар акты. Ырда  
мындай айтылат:

Кар буз камук еришди  
Таглар сувы ақышды  
Көкшин булыт өрүшти  
Кайгүк болуп егришүр –

Кар, муз түгөл эриди,  
Тоодон акты суулары.  
Булуттар көк бетинде  
Кайык болуп зуулады.

**ТҮГСИН** – төрт чарчы түйүлгөн түйүн.  
Тегме шешек өкүлди  
Букукланып бүкүлди  
Түгсин түгүн түгүлди  
Йаргалымат иөркөшүр –

Түр байчечекей жайнады,  
Бүчүрлөрүн байлады.  
Төрткүл түйүн түйүлдү  
Гүл ачууга жакындал.

### Кошумча түшүнүк

Илимпоз Жээналы Шериев Махмуд Кашкарынын «Түрк тилдеринин сөз жыйнагы» деген китеби боюнча айрым тыянақтуу пикирлерди сунуш кылат.

1. «Түрк тилдеринин жыйнагынын» төмөндөгүдей тендешсиз мааниси коомчулуктун көз жаздымында калууга тийиш эмес: биринчиiden – бул жыйнак – тил таануу илими боюнча түркологиядагы ири салым, үлкөн изилдөө; экинчиiden, этимологиялык сөздүк, түшүндүрмө сөздүк, түрк тилдеринин салыштырмалуу сөздүгүнүн баары бириктирилип жарагалган уникалдуу кошмо сөздүк; учүничүдөн, ал түрк поэзиясын, макал-ылакаптарын өз ичине камтыган көркөм мурас; төртүнчүдөн, түрк урууларынын теги, каада-салты, үрп-адаты жөнүндө маалымат берген тарыхый этимологиялык изилдөө; бешинчиiden, түрк калктары жайгашкан жер-суулар менен кыштак-шаарлардын аттары, аларга берилген түшүндүрмөлөрдү камтыган ономастикалык изилдөө. (Этимология – сөздүн түпкү тегин, тарыхын изилдөөчү тил илиминин бир тармагы. Уникалдуу – өтө сейрек учуроочу, ономастика – эңчилүү аттарды, алардын тарыхын изилдөөчү тил илиминин бир тармагы).

2. «Диванда» берилген ыр түрмөктөрдү шарттуу түрдө тема жагынан төмөндөгүдей ажыратып болуштүрүүгө болот: 1) жаз жөнүндө; 2) кыш менен жаздын талашы; 3) мергенчилер жөнүндө; 4) берүүгө аңчылык кылуу жөнүндө; 5) бир салгылашуу жөнүндө; 6) насыйкат; 7) сүйүү ырлары; 8) илим жөнүндө; 9) бироөлөрдү эскерүү ырлары – кошоктор.

### Суроолор

1. Махмуд Кашкары ким жана ал кайсы тилдерди изилдеген?
  2. Автор кандай тилек кылган?
  3. Нукура түркчө сүйлөгөн элдерди ата?
  4. «Улуш» жана «ордо» деген сөздөрдөн чечмелениши менен Жусуп Баласагын төрөлгөн шаардын байланышы барбы?
  5. Макал мисал кылынган сөздөрдү ата.
  6. Кайсы сөздөр азыркы кыргыз тилинде колдонулат? Кайсынысы колдонулбайт?
- Улгү: идиш – колдонулат,  
улуш – колдонулбайт
7. Ж. Шериевдин кошумча түшүнүктө айтылган эки тыянағын кайталаап айтып бер.
  8. Берилген ыр түрмөктөрү мааниси жагынан Ж. Шериев классификациялаган топтордун кайсынысына таандык?

### Тапшырмалар

1. Т. Сыдыкбеков мисал келтирген, «Түрк тилдеринин сөз жыйнагынан» альынган он беш макалды жатта. Мисалы: түлкү өз ийниге урса узуз болор.

2. Котормолордо мисалга алынган макалдарды болуп көчүр. Булардын азыркы колдонулуп жүргөн вариантының таап көрүнүштөрүнүүдөн бирине сунуштайт. Азыркысы: Алма сабагынан

PDF Compressor Free Version

Үлгү: «Жыйнекта»: Муздан суу тамат – Азыркысы: Алма сабагынан алыс түштөйт.

3. Сөздүктөн «кенд» сөзүн үйрөндүң. Өзгөн шаары «Өзкенд» (озубүздүн шаарыбыз) деген мааниден алышыптыр. Ташкен, Самарканд, Чымгент, Жаргент, Наманган, Торкенчи?

4. Улуш, ордо, кенд деген сөздөр шаар, калаа, кыштак, чолком деген маанилерде колдонулуптур. Мындан шаар, калаа, кыштакты, демек, калк отурукташкан чолкомдү мындан тогуз кылым мурда эле ар кандай (улуш, ордо, кенд) аташкан экен. Бул ошол кездеги түрк тилиндеги сүйлөгөн элдердин тил өзгөчөлүгүн корсөтүп жатпасын!?

5. «Келсе киши атма аңар өртер күле

Бакыл аңар езгүлүкүн ағзын күле» – деген ыр түрмөгү төмөндөгүдөй каторулуду:

Киши келсе, күл чачпа ага күйдүрөр,

Тосуп алгын күлүп-жайнап, жадырап.

Эгерде меймандостукка үндөгөн бул сантарды эркин каторууга туура келсе, сен кандай каторор элени? «Күл чачпа ага күйдүрөр» дегендин ордуна кайсы фразеологизмди койсок болот? Үйүнө келген кишини, мейманды үй эзсинин сүз, кабагын бүркөп кабыл алышын, жактырбаган мамилени кантит туюндурабыз?

Киши келсе, ..... . . . . .

Тосуп алгын, күлүп-жайнап, жадырап.

## IV БАП

### УЛАМЫШКА АЙЛАНГАН АҚЫНДАРДЫН МУРАСТАРЫНАН

#### АСАН КАЙГЫ

Чокан Валихановдун баасы: «Асан Кайгы – көчмөн кыргыздардын философу»

Элибизде ысымы уламышка айланып кеткен ойчул, ақылман, сынчы жана ақын адамдар бар. Алар: Кетбука, Токтогул ырчы, Толубай сынчы, Жээренче чечен, Асан кайгы, Санчы сынчы ж.б. Булардын ичинен Токтогул ырчы, Жээренче чечен, Толубай сынчы, Асан Кайгы XIV-XV кылымдардын ары-бери-сийнде мезгилдеш жашап өтүшкөн экен. Эл арасындагы «Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол» деген канаттуу сөз да ошол замандан бери ақындык менен сынчылыктын чен өлчөмү катары жашап келет.

Асан Кайгынын өмүр баяны жөнүндө так маалымат жок. Ал XIV кылымда Жаныбек кандын тушунда жашаган. Бирок бул адам казак, ногой, кыргыз, кара калпак элдеринин турмушшуна өзүнүн өлбөс-өчпөс изин бадырайта калтырып кеткен. Уламага айланып кетүү – кемчилик эмес, улуулук. Ал укум-тукумга ойчул, ақылман, сынчы адам катары жеткен адам. Өмүр бою элдин мунун мундап, зарын зардап ырдаган жан. Ошондуктан анын «Зордун түбү кор болот», «Зыянсыз жыланга да кара санаба», «Жакшылык иш адамдан, жамандык иш айбандан», «Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт», «Өткөн жамандыкты сууга салып, отко өрттө», «Жарды болсон, ардуу бол», «Атадан каргыш алган онбайт», «Кумурсканын буту сынса, кудуретке маалым» деген сыйктуу мааниси терен сөздөрү элге синип кеткен, ал эми жеке ой-пикирдин элдик болуп кетишинен ашкан мындай сыймык ар кимден эле табыла бербайт. Бирок, Асан Кайгынын чыгармачыл мурасынан элге сакталыш жеткени өтө аз. Ошентсе да анын чыгармачылыгынын үч тармакка ажырымдаларын белгилөөгө болот: 1) ырлары; 2) ангеме, аныз, уламыштар; 3) философиялык ой жүгүртүүлөр; учкул сөздөр.

1) «Очерк» берген маалыматтай. Асан Кайгынын ырларынын мазмунун, багытын калктын турмушу, эл камы түзөт. Ал жалан гана адамдар эмес, тириү жандыктарды да аяп, алардын кайгысын тартат. Ошондуктан «Асан Кайгыча» деген ылакап сөз калат. Бир жылдары кар калың түшүп, кыштын катаал болушунан, бороон-чашкындан мал-жан зыянга учурайт, элдин үрөйү учуп, кыйын абалда калышат. Бир кабарда мындай жагдай калк-

тын жер оодарып, конуш которгон мезгилинде болот доо Асан Кайгы тириү жандыктын тукуму кырылып калбагай эле, мал-жандан кол жууган калктын тагдыры кандай бolor экен деп кайтырып, узак ырдаган экен. Чыгарманын толук жана узак айтылган нускасы Тоголок Молдодон 1938-жылы «Асан Кайгынын сөзү» деген ат менен жазып алынган, 86 ыр жолунан турат. Асан Кайгынын турмуштук көз карашынын негизин боорукерлик, жандуу, жансызды аео – асанкайгычылдык түзөт. Натый-жада бүтүндөй жан-жаныбардын дүйнөсү акылмандын көз алдына тартылып, «катуу суукта боорун жерден көтөрө албаган бака, бассууга буту жок жылан, кышкы камы жок донуз, корголор тешиги, кирерге эшиги жок конуз, тоо-ташты мекен кылган элик, жерге-сууга батпай жүгүрүп жүргөн жайрең кантти экен?» – деп убайым чегет. «Отун-суусу жок жесир кантти, башында киери, ичерге тамагы жок жетим кантти, боюн токтото албай калчыл-даган карынын, кепичин кие албай, келини тил албай айласы куруган кемпирдин күнү не болду? Ушундай кыйын кырдаалда кандын каарын кошо тарткан калктын тагдыры кандай бolor экен?» – деп кайгыга батат. Асан Кайгы эл камын ойлоно берип катуу ооруп калат. Бир кабарда акындын сөөгүн төөгө жүктөп Нуриштин чыгыш жагынданы бир аралга көмүшкөн. Экинчи маалыматта анын сөөгү Ысык-Көлгө коюлат. («Акындар чыгармачылыгынын очерктери» деген китептен.)

2) Чокан Валихановдун баасы. «Асан Кайгы – көчмөн кыргыздардын философу».

3) Асан Кайгыга кайтып келүү. «Асан Кайгынын адеп-ахла-гы – был айкөл гуманизмдин, жаратылышка түшүнүүнүн, аны урматтоонун, табият менен жууруулушкан улуу акылмандыктын жана руханий сергектиктиң символу. XX кылымда адамзатка дал ушундай «Кожожаш» менен Асан Кайгынын философиясы жетишпегендиги учун жаратылыш катуу жабыркап, дүйнөнү экологиялык кыямат капитап отурат. Жаратылыш менен гармония-да жашоо – был кыргыздын илгертен келаткан философиялык рух салты. XX кылымда биз ушул улуттук философиядан ажырап калганбыз. Азыркы эгемендүүлүктүн, демократиянын, улуттук кайра жаралуунун шарттарында «Кожожаш» менен Асан Кайгынын философиясына кайрадан кайтып келүү – ыйык мекенибиздин экологиялык саламатчылыгынын онолушунун жана кыргыз баласынын ата конушту жашыл арчадай жайкалтып, көк шибердей көйкөлтүп, бир боор Ала-Тоосу жана бүтүндөй табият менен кучакташып, жууруулушуп бакубат жашоосунун булагы, ачкычы болмок» (Советбек Байгазиев).

4) Асан Кайгынын Ысык-Көл жөнүндө айтканы:  
Керме, керме, керме, тоо  
Оту, чөбү жок туруп,

Малы семиз керме too  
Упа, эндиги жок туруп,  
Кызы сулуу керме too.

5) Асан Кайгынын даанышман сөзү. «Тандайлашкан доо келсе, мандайлашкан жоо келсе, калк алдында беттешип, калыс кебин айтпаса, калк камчысын чаппаса, чечендиктен не пайда? Жоодон сууруп албаса, жолун тосуп барбаса, калкка назар салбаса, башын байлаап барбаса, баатырдыктан не пайда? Элим – элим дебесе, элдин камын жебесе, улук алды чыкпаса, улуу сөздөн айтпаса, акылмандан не пайда? Калкым-калкым дебесе, калктын камын жебесе, кан алдына чыкпаса, калыс сөзүн айтпаса, башын катып уктаса, карыяңдан не пайда?

### Суроолор

1. Асан Кайгынын замандаштары кимдер болгон?
2. Асан Кайгы адамдык кайсы сапаттары менен айырмаланат?
3. Чокон Валиханов ага кандайча баа берген?
4. Асан Кайгыга эмне учун кайтып келүү керек?

### Тапшырмалар

- Жатта:
1. Керме too жөнүндөгү ырды.
  2. Асан Кайгынын даанышман сөздөрүнөн.

### КАНТТИ ЭКЕН?

1. Салган тамы жок,  
Кылган камы жок,  
Алган даны жок,  
Баккан малы жок,  
Мал багарга алы жок,  
Көзү-башын көгөртүп  
Баягы көгөн байкуш кантти экен?
2. Жатарына жайы жок,  
Көрө турган көзү жок,  
Чымын байкуш кантти экен?
3. Таразасын көтөрүп,  
Тарбандаган шор түмшүк,  
Ташбака байкуш кантти экен?
4. Боору жерге жабышкан,  
Баса албаган балчактап,  
Бака байкуш кантти экен?
5. Куйругу жок, жалы жок,  
Кулан байкуш кантти экен?  
Боорунда буту жок,  
Жылан байкуш кантти экен?

6. Оргон-жыйган чөбү жок,  
Эчтемеге эби жок  
Донуз байкуш кантти экен?  
Кирер эшиги жок,  
Корголор тешиги жок  
Конуз байкуш кантти экен?
7. Сууга муздал,  
Сөөгү сыздап,  
Көргүлүктү көргөн чыгар,  
Балык байкуш кантти экен?  
Жайлоодо жабуу албаган,  
Арык байкуш кантти экен?
8. Өйдө чыкса белим деп,  
Ылдый түшсө тизем деп,  
Токтото албай өз боюн,  
Кары байкуш кантти экен?
9. Курт-кумурска үйү жок,  
Куурап баары өлгөн чыгар.  
Өлбөсө да байкуштар,  
Көргүлүктү көргөн чыгар.
10. Жанын сууда жашырып жүргөн,  
Жаян байкуш кантти экен?  
Колун алыш бооруна,  
Коркуп качып жүргөн,  
Коен байкуш кантти экен?
11. Уясын кар баскан чыгар,  
Шору таштай каткан чыгар,  
Муздал карга жаткан чыгар,  
Чымчык байкуш кантти экен?
12. Ээси жок багууга,  
Элик байкуш кантти экен?  
Жерге-сууга жукпай турган  
Жейрен байкуш кантти экен?  
Бөрү мунун душманы эле,  
Бекөн байкуш кантти экен?
13. Кара таштан жай алган,  
Таштан башка үйү да жок эле,  
Үй-оокаттын бири да жок эле,  
Кийик байкуш кантти экен?
14. Чилде түштү, кыш болду,  
Суунун баары тонуп муз болду.  
Каз өрдектөн канча өлдү экен,  
Каркыра байкуш кантти экен?
15. Оокат кыларга эри жок,  
Отун аларга эби жок,

- Чапаны жыртык, жени жок,  
Жесир байкуш кантти экен?
16. Женесинен жеме угуп жүргөн,  
Көңүлдөн калгыс кеп угуп жүргөн,  
Кийими жок жыланач болсо,  
Тебетей жок жыланбаш болсо,  
Көзүнөн мончоктоп  
Жаш агып жүргөндүр,  
Жетим байкуш кантти экен?
17. Бай-бай, оокат ай,  
Жок болсо,  
Нан кыйынын кантейин,  
Табылбаса,  
Мал кыйынын кантейин,  
Ажал жетип өлгөнчө,  
Аманат чиркин,  
Жан кадырын кантейин!
18. Сууга муздал,  
Сөөгү сыздап,  
Чалбарларын кие албай,  
Чалдар байкуш кантти экен?  
Байлагын кие албай,  
Басып жүрө албай,  
Балдар байкуш кантти экен?
19. Келини тил албай,  
Кепичин кие албай,  
Не кыларын биле албай,  
Жөн басып жүрө албай,  
Кемпир байкуш кантти экен?

### Суроолор

1. Адам – ан-сезими, акыл-эси жана жашоо-тиричилиги менен башкалардан айырмаланат. Ал жаратылыштагы жан-жаныбарлар менен бир тууган жана аларга кам көрөт. Эгер киши акыл-эсинен пайдаланбай таш-боор, катаал болсо, жан-жаныбарларды кырып койсо, табият адамдын озун жазалайт: Кожожаштай кылып аскага камап, Тумаш мергендей кылып («Карагул ботомду» эстэ) оз баласын аттырып коет. Мындај жазага кабылбаш үчүн эмне кылуу керек?

2. Чынгыз Айтматовдун «Кыямат» романында Акбаранын болтүрүктөрүн уурдал барып сатып жиберип, ага арак алыш ичкен аракеч Базарбай октон олет. Бу кандай? Базарбайда Асан Кайгынын улуу сезими барбы? Же мындај сезимден ал куру жалак калганбы? Же арак ичүүнүн кумары Базарбайдагы Асан Кайгы калтырган сезимди «балдыркандын тамырын сууругандай, тукумдук таруу, буудайды кууругандай» («Манастан») кылып жок кылганбы?

3. Адамзат озунун түпкү тегин айбанаттардан алыстатпайт. Элдик мифтерде тибеттиктер маймылдан, түрктер борудон, сибирдик майда элдердин

бир тобу каргдан келип чыгат. Ал эми кыргыз **PDF Compressor Free Version** буғу энеден, кайнарада уруусу кайберендөн жаралганы кеп кылышат. Демек, «айбанаттар дүйнөсү адамга чоочун эмес, жакын, кандаш» деген түшүнүк байыртадан эле айтылып келген. Так ушул түшүнүк менен Асан Кайгының ыларлынын ортосунда байланыш барбы?

4. Манаас баатырдын бир жагында кара чаар кабылан, бир жагында чолук күйрүк көк бору (кәэде арстан) чамынат. Асмандан алп кара күш, жерден ажыдаар көрүнүп, айқолдун сүрүнө сүр кошот. «Семетейде» Ак шумкардын жоголушу бактын тайышы катары түшүнүлөт. Айчүрөк кааласа, ак кууга айлана алат ж.б. Ушундай түшүнүктөр тегин жерден чыкканбы?

### Тапшырмалар

#### 1. Убалдан корк

Жылан – ыйык, азиз. Ошон үчүн үйгө кирген жыланга ак чачып чыгарат. Кыязы, ак чачуу «сага пейлибиз ак» дегенди түүндүрсө керек. Ошол пейилге ыраазы болгон жылан да үйдөн чыгып кетет өндөнөт. Элибиз «Чаклаган жылан өлбөсүн» (Асан Кайгы «Боорунда буту жок жылан байкуш кантити экен?» – деп толгонот. «Зыянсыз жыланга да кара санаба» – дейт) деген накылын кулакка куюп, нечен кылым өз түкүмүн тарбиялап келген. Ооба, «чаклаган жылан өлбөсүн» – бул ата-баба наркы, калтырган акылы, таалими, салты. Бирок аны кулакка илбеген да жандар болбой коймокпу?

...Үч-төрт бала арык жәзектен кездешкен жыланды жабыла таш менен уруп жатышат. Бирөө урган ташынын дал тийгенине мактанып кыйкырат. Экинчиси күйругунда жаны калат деп, ошого чейин жанчуда. Таш да, топурак да кан, жыландын денеси былчырап калды. Эми ушул балдардын кылганы туурабы? Ооба, туура эмес дейсин, бирок сен өзүн да бир нече жолу жылан өлтүрүүгө катыштын да. (Же катышып да калышың ыктымал). Тирүү жандыкты, болгондо да буту жок, сойлоп жүрүп күн көргөн, чымчыкка окшоп сенден уча качып кутулуп кете албаган бечара жандыкты жанчытын. Ошонуна эрдемсип да калдың. Бул эмнө? Бул – мыкаачылык, жан алгычтык. Бул Асан Кайгы сыйктуу акылман адамдар калтырган улуу сабактын тамырын үзүп алган, ажырап калган маңкуртчулук. Жылан да (мейли ал бака, чымчык, балапан ж.б. болсун) сен сыйктуу бол жарык дүйнөнө жашоого келген, тирүү жүрүүгө укуктуу макулук да. Аナン ошонун жарык дүйнөсүн өчүрүүгө кантит колун барды!! Кантит дитин чапты?! Кантит убалдан корклогон жан алгычка, мыкаачыга айланып кеттин, адам баласы.

2. Салыштыр: Бир бекчөйгөн кемпир күмурсканын уюгун тентек балдардан дайыма корут. Уюкка дан таштап коюп турат. Ушул кемпирден улам бир эки жигиттин кылганын талкуулоого болот. Элестет. Бири албеттүү, талтеөндөй жигит. Аттын такасы кебетеленген муруту бар. Аты жогунда алтын шакек жылт этет. Ууртунда чылым. Ошол жигит күмурсканын уюгун трактору менен төбелетип, сокосу менен айдап, жер менен жексен кылып кетти... Оюна эчтеке да келген жок. Жашоо ушундай... Эмне, уюкту айланып өтүп, жер айдабай кетсінбі? Жок, ал өз милдетин так билет. Ала калтыrbай жерди жакшы айдаши керек... Экинчи жигитке келели. Анын ат така муруту деле жок. Шакеги деле көрүнбөйт. Бирок айдоодо кала турган күмурсканын уюгун бир кыйла убара болуп жатып, арык жәзектеги шыраалжын өскөн жоноско көчүрүп койду. Бул аракетин «Мен минтим» деп эч кимге айткан деле жок. Табигый көнүмүш менен иштеди.

Эми ушул үч адамдын аракетин салыштырып көр. Кимиси Асан Кайгыга окошо? Сен ушул үч кишинин кайсынысына окошокун келет?

3. Билип ал: – Мукамбет пайгамбардын бир хадисинде «Өзүң да, башкаларга да зыян кылба!» деп айтылган. Ал эми шариятта «Залалсыз айбандарды максатсыз өлтүро берүү, айбандарды башка-көзгө сабоо, тирүү макулуктарды мазактоо жана кыйноо, айбандарды жана күштарды бири-бирине түкуруп алыштыруу» арам жана зулумдук болуп эсептелет.

#### 4. Кайсы жагындасың?

«Ар бир адам жаратылышты коргоого милдеттүү!» – муну эреже десе да, ураан десе да болот. Көн жерде тактада жазылып турат. Бирок муну ар ким ар кандай түшүнöt. Бирөөлөр үчүн – ал кургак эреже, а башка бирөөлөр үчүн – аракеттин нуктра озү. Ошол кургак эрежечилер, мисалы, чылымдын чогун очурбей таштагандыктан, токойлор өрттөнөт, кийинки кезде ондогон гектар жайыт жерлериндеги бадалдар өрттөнүп, аны менен кошо кыртыш күйүп жатат. Мындаи өрттө жемиши менен өсүмдүктөр дүйнөсү гана күлгө айланган жок да, эсеп жеткис курт-күмүрскалардан тартып жок болуп кетүүдө. Тирүү дүйнөнүн бир бөлүгү шамал эзген күлгө айланып калат. Бул – кыямат-кайымга окошо нерсе. Ал эми жыл сайын тоонун бооруна жангак, бадам, жийде, мисте, арча, карагай ж.б. көчөттөрүн тигип, ан-дөндүү, таштак, айдоого жарамсыз жерлерге мырза терек отургузуп жаткан, туулган жерди жашып ааламга айландырып, жан-жаныбарларга Асан Кайгыча кам көрүп, алардын байырлоосуна шарт түзүп жүргөн адамдар да аз эмес. Сен өзүндүн ордунду аныктачи, каягындасың?

#### 5. Көркүү оку.

#### 6. Ар бир түрмөкө токтоп, ой жүгүрт.

### АСАН КАЙГЫНЫН АЙТКАНЫНАН:

1. Адам өлсө өлүк, жан өлбөйт.
2. Жакшынын өзү өлсө да, сезү өлбөйт.
3. Сабырдын түбү – сары алтын.  
Саргарган жетээр мураска,  
Сабырсыз калар уятка.
4. Акыл ошот, ырыс жүгүшшат.
5. Жакшыгы ызаат боюн сатып өт.
6. Вай мактанса, бир жуттук,  
Баатыр мактанса, бир октук.
7. Зордун түбү кор болот.
8. Зыянсыз жыланга да кара санаба.
9. Жарды болсоң, ардуу бол.

### Тапшырмалар

Асан Кайгынын ар бир сезүнүн маанисин чечмелеп айтып бер.

Үлгү: 1-сөз. «Адам өлсө өлүк, жан өлбөйт». Мында даанышман адам «Адамдын денеси, тулку-бою гана өлөт, ал эми андагы рух, жан өлбөйт. Адамдын жаны укум-түкүмүна өтүшүп, руху (жан дүйнөсү) жер үстүндо калат. Жандын тирүүлүгүнүн башка да касиети бар, ал арбак болуп сезилет, аян берет, жышаан болуп туюлат, элес болуп көрүнөт. Анын өлбөгөнү ошол» деген сыйктуу ой жүгүртүүгө түрткү берет.

2-сөз–? 3-сөз–? 4-сөз–? 5-сөз–? 6-сөз–? 7-сөз–? 8-сөз–? 9-сөз–?

## АСАН КАЙГЫНЫН САНАТТАРЫ

1. Көлдө жүргөн конур каз,  
Кыр кадырын не билсин!  
Кырда жүргөн тоодактар  
Суу кадырын не билсин!  
Айылдагы жамандар  
Эл кадырын не билсин!  
Көчүп-конуп көрбөгөн  
Жер кадырын не билсин!  
Кечсө, коно билбеген,  
Консо, көче билбеген,  
Акылыңа көнбөгөн  
Жүрт кадырын не билсин!
2. Эдил бол да, Жайык бол,  
Эч ким менен урушпа.  
Жолдошуна жоо тийсе,  
Жаныңды аяп тырышпа.  
Эрдин куну болсо да,  
Алдына келип калган сон,  
Кол куушуруп барган сон,  
Аша кеч да, кое бер,  
Мурдагыны куушпа.  
Акың болсо бирөөдө  
Айыбын таап ала бер,  
Эрегишип урушпа.  
Сеники жөн болсо да,  
Атың чыкпас дуруска.
3. Мұнәзү жаман адамга,  
Анан кайра кайрылба.  
Жакшы көргөн кишинден,  
Жалган айтып айрылба.
4. Өлө турган тай үчүн,  
Көчө турган сай үчүн.  
Желке терин курушуп,  
Ар ким менен урушуп,  
Ачуу-душман, артынан  
Түшүп кетсен кантесин,  
Түбү терен куушка.
5. Бакыт конгон әрлердин,  
Ар бир иши он болор.  
Дөөлөтү күндө артылыш,  
Не кылса да он болор.

Тайғандары түлкү алып,  
Карчыгасы каз илип,  
Сөз сүйлөсө жөн болуп,  
Не десе да жарашар.  
Байсың деген ат коюп,  
Эли оозун карашар.

## Суроолор

1. Ушул ырларды ақыл санаты деп айтууга болобу?
2. Бакыттын белгиси кандай экен?
3. Эмнеліктен жолдоштон жанды аябоо керек?
4. Алдына келип, кол куушуруп, кечирим сурагандын күнөосүн кечип жиберүү керекпи?
5. Мұназү жаманга экинчи жолу кайрылып мамиле түзүүнүн зарылдыгы барбы?
6. Калпычылыктын айынан жакшы коргон кишиден ажыроо кемчилик-пи?
7. Негизсиз («Өлө турган тай үчүн, Көчө турган сай үчүн») иш үчүн «түбү терен куушка» түшүп кетүүнүн зарылчылыгы кайсы?

## Тапшырмалар

1. Жогорудагы санаттын беш түрмөгүнүн ар биринин мұнәзүн аныкта.  
Негизинен үлгү, насыят, терме ырларынын кайсынысы басымдуулук кылат.
2. 1-түрмөкүтү жатта.

## Эскертүү

Эдил – азыркы Волга, Жайык – мурунку Яик, азыркы Урал дарыясы.

I love you.

## XIX–XX КЫЛЫМДАРДАГЫ ЭЛ ҮРЧЫЛАРНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ

### ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

**Үрчылсык,** б.а. ақындар поэзиясы – кыргыз элинде туу чокуга чейин көтөрүлгөн, керегеси кенен, чамгарагы бийик өнөр. Көлөмү боюнча дүйнөдө тендешсиз «Манас» эпосу да, Арстанбектин «Тар заманы» да, Женижоктун «Аккан суусу» да, Барпынын «Мөлмөлүмү» да – ырчылык өнөрдүн жемиши. Так ушунусу менен ырчылыктын мааниси, барк-баасы өтө жогору. Экинчиден, ырчылардын чыгармаларында даанышмандык, элдик салт, тааным, нарк-насил, сулуулук дүйнөсү, нуска, таалим-тарбия, санжыра, жамандык, жакшылык жөнүндөгү насааттар, калктын тиричилиги, ой-мұдәсү, арманы жашайт. Ошондой эле элди эл, жүртту жүрт кылыш биритире карман турган туу казыгы – тил байлыгы да бүткүл кооздугу, куюлушуп турган мукамы менен ырчыларда сакталат. Маселен, Женижок сөз берметтерин кыноонун ири устаты болуу менен бирге, ал он сегиз мин ааламды оодарыштырып ырдан, анын чыгармаларынын бир учу Тенирге төнүп, экинчи өнүру байыркы кытай философиясы менен тамырлапшып жатканын окумуштуу Чоюн Өмүралы уулу тастыктап чыккан. Ал эми байыркы ойчулдар дүйнө төрт кубулуштун – жер, суу, шамал жана оттун бирдигинен турат дешсе, Барпы ошол төрт кубулушту түгөл айтып, алардын үстүн «Күн менен жаап» (К. Даутов), терендетип ырдаган.

Ошону менен бирге кыргыз элинин байыркы эл болгондугу, башынан не бир алаамат окуялар өткөндүгү, ошолорду улам кийинки муунга айтып түрүү, ошолор аркылуу таалим-тарбия жүргүзүү зарылдыгы – ырчыларды керектеген. Жада калса, чакан той да ырчыларсыз өтпөгөн. Ыр данкты көтөрүүнүн да, кадыр-баркты, беделди түшүрүүнүн да курч куралы болгон. Ошон учун ырчыларга колунда барлар гана эмес, бийлик ээлери да тартуу берип кошоматтанышкан. Солто элинин билерманы Байтик Канай уулу Балыкоозду өтө катуу урматтаап, өз өргөөсүн анын конушунан төмөн тигип, көп маселени аны менен кенешип чечкен. Озоке деген болуш «Саринжи-Бөкейдү» ырдан бергендиги учун Сартбай ырчыга тогуз жылкы берип, сый көрсөткөн. Бирок ырчынын курч сөздөрүн көтөрө албай, Музоокедей кылыш башын айбалта менен жара чапкан учурлар да аз эмес. Токтогул Сибирге айдалып, Барпы казыкка керилип сабалган.

Ырчылардын ырын угууга болгон муктаждык элде да күчтүү болгон. Кадимки Арстанбек ырчы төгүп ырдан жатканда, угуп

отурган элдин үстүнөн кара нөшөр куюп жиберет. Угуучулар ырды суу болгондугуна кайыл болуп, ордунан жылбай отуруп уккан. Ал эми Женижоктун ырын бир жигит кызыл уук кылышп сыйрылган боз үйдүн сыртынан жарданган көпчүлүк менен бирге кунт кооп угуп жатып, керегенин көзүнөн башы кандаи өтүп кеткенин билбей калган. Дагы бир кабарда бир аял казанга буудай кууруп жаткан кезде, Токтогул ырдан калат. Ырды катуу берилип тыңшагандыктан, зайдып буудайдын күйүп жатканы да сезбейт. Акын: «Куурай күйүп чок болду, буудай күйүп жок болду», – деп атайы ырга кошуп кетсе да, берки элес албаган экен. Демек, мына ушундай керектөө зарылдыгы кыргыз элинде ырчылар өтө көп болушун шарттаган. Адабият окумуштуусу Жаки Таштемировдун келтирген маалыматы боюнча өткөн кылымда эле Кетмен-Төбө өрөөнүндө отуздай (алардын ичинде Токтогул, Эшмамбет, Накен, Жаңыбай, Коргоол, Курман, Шадыкан ж.б.) ырчы болгон. Таласта жыйырмадай (алардын ичинде Эсенаман, Сартбай, Чоңду, Балыкооз, Кызылчеке, Жаныш, Сокур Калча, Назар, Сырдуукомуз, Айдараалы, Үмөттаалы, Сары ырчы, Кара ырчы ж.б.). Түштүктө Орозаалы, Мыса, Нышан, Нурмолдо, Ташмат, Сыртымбет, Жолдош, Ботобай, Арзыбай, Женижок сияктуу төкмө ақындар жашап өтүшкөн. Бары өзү ырдашып жүргөн тогуз ырчынын атын атаган, алардын арасында Бекназар, Көр Чокобай, Казыбай, Алим Токтор уулу деген ақындар бар. Ырас, жогорудагы аты аталгандардан тышкary Нарын, Чүй, Ысык-Көл аймактарында да көп залкар ырчылар жашап өтүшкөн. Оболу, ар бир уруунун өз ырчысы, жамакчысы болгон. Ошон учун Күйрүчүктүн «Оо, түнкатор түнтөй жүрт экен, түтүнү сайын ырчы экен» деп айтканы бекеринен эмес. Бирок, жогорудагы аты аталгандардын көпчүлүгүнүн чыгармалары биздин күнгө сакталып жеткен жок. Ошентсе да алардын көптүгү әлибиздин ырчыларга айрыкча маани бергендигинин далили болмокчу.

Ырчылык өнөрдүн да терен тамыры бар. Ырас, чыгармачыл иш (анын ичинде ыр чыгарып ырдоо да) – жарапалышы боюнча жекече көрүнүш. Ошондуктан бир кезде «Оп майданын» да өзүнчө автору болгону шексиз. Алар бизден канчалык алыс болсо, ошончолук белгисиз. Түпкү башшатын жооп коет. Бирок өзүн жиберүү тагдырынан тыш калыш, бизди карай түпкүрдөн, үрүлбүрүл болсо да, нур чачып тургандары жок эмес. Эл алардын ысымын, оболу, айрым ырларын да эсинде сактап, санжыраларында чагылдырган. Алардын бири – төлгөчү Кара Төлөк. Бул адам аты чуулуу Атылакандын увазири болгон. Атылакан – бул тарыхтагы кадимки Атилла баатыр, ал 434–453-жылдарда гүнндарга жол башчылык кылыш, жортуул жасап, көп элдерди багындырган, Чыгыш Рим империясынан салык алып турган. Ошол Атылакан 453-жылды кайтыш болгондо, үйдүн шүдүнгүтүн минген Төлөк тоого чыгып, арманын минтип айткан экен:

Балкан, Балкан, Балкан тоо,  
Балкан тоого мен чыксам  
Башында бар айры тоо.

Айры тоого мен чыксам,  
Көлдө жаткан көп өрдөк  
Ылаачын тийсе бөлүнөт.  
Ылаачындай шумкарым  
Атылакандан айрылып,  
Элди кайдан табамын?  
Эл карааны көрүнбейт,  
Журтту кайдан табамын?

(С. Закировдун «Кыргыз санжырасы» китебинен алынды.)

Ошентип, Төлөк калган жасак (кол, аскер) менен эл-журтту таап келет да, Атылакандын өлгөндүгүн анын аялына, баласына, элине комуздуң күүсү менен угузат. Албетте, бул ырчылар жөнүндө элдин эсинде сакталып калган эң алгачкы из. Ырас, төлгөчү кара Төлөктүн аты «Манаста» да, Молдо Кылыштын «Буудайыгында» да кездешет. Бирок ырчы катары Атылакандын заманында жашап, анын туулган жерди издеген ыры Асан Кайгыны эске салса, дүйнөдөн кайтууну күү менен угузушу Кетбука ырчынын Жуучу өлгөндө аны атасы Чыңгызканга (Айган деп да аталаат) угузганына оқшош. Албетте, булар эки башка окуя, күү менен угузуу салттык көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок оозеки чыгармачылыкта мурунку өзөктүү окуя кийинки мезгилге, атактуу ысымга, чон окуяларга көчүрүлүшү, синирилип турушу боло келген көрүнүш. Кантсе да төлгөчү кара Төлөк жөнүндөгү учкай маалымат ырчылар жөнүндөгү алгачкы кабарды Атылакан (Атилла) заманына алып баргандыгы менен маанилүү. Ал эми Токтогул, Кетбука, Асан Кайы, Толубай сынчы, Санчы сынчылар Чыңгызкан, Аксак Темир, Жаныбек кан бийлик кылган мезгилдин ары-берисинде жашап өтүшкөн. Кетбука Чыңгызкандин туунда жашаган, ал канга анын тун уулу Жуучунун өлүмүн (Жуучу 1227-жылы набыт болгон) комуз күүсү жана табышмактуу ыр менен угузган. Бул ырдын кыргыз элинде беш варианты бар. Табышмактуу ырдагы «Туу куйругу бир кучак тулпар качты, Айганым, туурунан бошонуп шумкар качты, Айганым» деген сыйактуу кайталангыс салыштыруу, болгон окуяны каймана мааниде туюнта билүүнүн күчтүүлүгү Кетбуканын мыкты ырчы болгондугунан кабар берет. Ал эми Токтогул ырчы Аксак Темирге (1336–1405) мезгилдеш. Оболу Токтогул «Кудаяндын туунда куурап калдык, кууругуч баштуу кожону туурап калдык», «Арбагы Кыргызкандин сени ураг, кыргызды кыйын кыйнап салдын домок» деген өндүү Аксак Темирдин баш кесер желдети Кудаяндын кордугуна каршы тайманбай ырдаган. Ошон учун аны Аксак Темирдин дал өзү Самарканда эл алдында даргага асты-

PDF Compressor Free Version

рып, өлүгүн жору, ит-куш жесин деп, ай-талаага таштаттырат, жакындарына өлүктүү көмүүгө, үн чыгарып ыйлоого тыюу салат деп айтылат уламыштарда. Демек, Токтогул чындыкты тике бетке айткан, өлүмдөн коркпогон эр мүнөздүү ырчы болгон. «Токтогулдай ырчы бол» деген нусканын жарабалышына да жогорку окуя себеп болсо керек.

Кокон кандыгы 1710-жылы түзүлүп, 1876-жылга чейин бийлик жүргүзгөн. Аны Шахрук бий негиздеген. Шахруктун небереси Эрдана бийдин тушунда Кокон кандыгы күчөп, Бухара эмиринен биротоло кол үзгөн. Аナン Кокон кандыгы 1807–1810-жылдарда Кетмен-Төбө, Тенир-Too, Талас, Чүй, Ысык-Көл өрөөндөрүн басып алып, аскерлери учун ал жерлерге чептерди курган. Бул Орто Азиядагы чон мамлекет 1840-жылдардан начарлай баштаган да, чыр-чатарак көбөйгөн. Кокон кандыгынын эзүүсүнө каршы көтөрүлүштөр байма-бай болуп, акыры 1876-жылы бул кандык бийлигин токтоткон. Бирок Кокон кандыгынын ордуна башка бир зор, кубаттуу бийлик – Россия падышачылыгы жылып келаткан. Ал 1855-жылы Ысык-Көлдү, 1868-жылы Чүй Тенир-Too кыргыздарын, 1865-жылы Ташкенди, 1876-жылы бүткүл Фергана өрөөнүн ээлеген. Ошентип, кыргыз эли бүт Россия империясынын карамагына откөн. Ал 1917-жылга чейин бийлик кылган.

Кыргыз эли Кокон кандыгы менен Россия империясы тара拜ынан гана ээилип калbastan, казак-кыргыз жана ич ара уруулук чабыштан да алсырап, онтоп турган. Чабыштардын аягы үзүлгөн эмес. Ойрот-жунгарлардан узакка созулган жортуулунун натыйжасында сүрүлүп, жер ооду болуп, чабылып-чачылып, азыппозуп, кайрадан туулган жерге кайтып келип орун-очок алып жаткан элди 1775–1776-жылдарда Абылай кан чапкан. Абылай кан кетерде мин түтүн (600 түтүн деп да айтылат) кыргызды өзү менен кошо көчүрө кеткендигин тарыхчы Белек Солтоноев «Кызыл кыргыз тарыхы» деген китебинде жазып калтырган. 1819–1820-жылдарда солто менен сарбагыш уруулары согушса, 1854-жылы бугу менен сарыбагыш урууларынын чабышы болуп, ал бир жылга чейин созулган. 1846–47-жылдары кыргыз элин караташ алмакчы болгон согушта казак Кененсарынын колунун таш-талканы чыккан. 1911-жылы катуу жер титирөө болсо, 1916-жылы Россия империясынын көрсөткөн запкылышына каршы кыргыз элинин улуттук-боштондук учун болгон көтөрүлүшү башталып, ал женилип калган.

XIX кылымдагы кыргыз ырчылары ушундай сырткы жана ички капсалан күчөп, «капкандай белден чаап» кысып, «тайган иттей такымдап» талап, коогалан дүйнө «устаранын мизиндей оодарылып» (Арстанбек) турган кезде жашашкан. Мындай кара-ма-каршылыгы менен жашаган заман Калыгүлдүн, Арстанбектин, Молдо Кылыштын, Алдаш Молдонун чыгармачылыгында

терен из калтырган. Мисалы, ошол мезгилдин көрүнүктүү акыны Арстанбек Кокон кандыгын жактырбай: «Тегерги кыргыздын темирден тарткан тор болду, түшкөн жери кыргыздын кырк кулач терен ор болду, көмөндүү биздин көп кыргыз кек чапан сартка кор болду, зекетине кокондук беш көкүлдүү кызды алды, оймоктуудан узду алды, кулактарын карыштап, короодон тандап койду алды, кызматына бойду алды, көлдүн башын сарт алды, көкүрөкту дарт алды» деп ырдаган. Ушул эле Арстанбек Россия империясынын кыргыз элине кылган бийлигинин терс таасириң да айтпай кое алган эмес. Казак акыны Кантарбай менен беттешүүсүндө ал минтип айтат: «Башалык менен башкарыш, башынды орус кармады, күндө мыйзам чыгарып, заманынды куурudu, топурак кылышп жууруду, каркыра кылды элинди, караташп алды жеринди, кайыштырды белинди, тоодак кылды элинди, талоонго алды жеринди, кабакка салды эринди, эми кимге айтасын, ичиндеги кегинди, жакшы жерден ажырап, тоо-ташкы кыргыз чегинди, каршы турар чама жок, кара жол кылды көлүндү, касапка салды элинди, көч алды болду орусун, өз колунда бийлик жок, кулаалы болду болушун, о, армандуу дүнүйө, байыр кылар бийин жок, баш калкалар ийин жок». Ырчы ушундайча кашкайтып айттып салган. Акындар элдин эң сезгич катмары катары калктын ал-абалын, замандын түрүн ырдоодо тайсалдабай, чындыкты тике карап, болгонун болгондой, көргөнүн көргөндөй ырдаган. Бул ыр менен айтылган тарых, элдин тагдыры. Мындаи акындар керт баштын көйгөйүнөн өйдө көтөрүлүп, жалпы журтту ырдал, өзү жашаган заманды – мезгилди баалоо, мунәзүн аныктоо, башкы белгилерин көрө билүү денгээлинин кыл чокусунда турушкан.

Ооба, кыргыз эли ырчыларга бай. «Ырчы» деген сөз «акын» деген сөз менен маанилеш. Түшүндүрмөлүү сөздүктөрдө мындаи-ча аныктама берилет: «Акын – жалпы эле ыр жазган, же төгүп ыр чыгарган киши», «акын – ыр чыгаруучу, ыр түрүндөгү көркөм чыгарманын автору, ыр чыгарып ырдоочу ырчы», «акын – казак, кыргыздарда оозеки түрдө алдын ала камынбай туруп шыдыр ыр чыгарган адам. «Ырчы» деген сезгө маанилеш». Ушул жогорку тыянактарга таяна отуруп «акын» (же ырчы) түшүнүгү төмөнкү уч жагдайды мазмунунда тогоштуруп карамаганын байкоого болот: 1) ыр оозеки ырдалат; 2) ал алдын ала даярдыксыз ырдалат; 3) төгүп ырдалат. Байыркы Ырамандын Ырчыуулунан азыркы Замирбек Үсөнбаевге чейин ушундай, б.а. оозеки, алдын ала даярдыксыз төгүп ырдаган ырчылар. Бул «ырчы» (же акын) түшүнүгү жаттап алган ырын обонго салып ырдагандарга (айталы, Эсен Нурманбетова, Гүлнур Сатылганова) жана жазма акындарга (айталы, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев) окшош эмес. Ал жогорку уч жагдай боюнча өзгөчөлөнөт. Бирок тур-

PDF Compressor Free Version

мушта Мыскал Өмүрканова менен Осмонкул экөө тен ырчы деп кандай айтылып келсе, төгүп ырдаган Алымкул да, ырларын кагазга жазып чыгарган Алыкул Осмонов да ошондой эле «акын» деп атала берет. Төкмө ырчылар жөнүндө академик В.В. Радлов кызыктуу маалымат жазып калтырган. Ал кыргыз акынынан «Тиги же бул ырды айттып бере аласыбы?» деп сураган. Ал ырчы мындаи жооп кайтарган экен: «кандай ыр болбосун мен ырдан бере аламын, анткени Кудай мени ыр өнөрүнө жараткан, ал менин оозума сөздөрдү келтирип турат жана аларды издөөнүн мага зарылчылыгы жок; мен ырды эч качан жаттап үйрөнгөн эмесмин, баары өзүмдөн чыгат». Демек, ырчылар «баарын өзүнөн чыгарат», оозеки төгүп ырдайт.

Албетте, ырчылардын чыгармаларынын тематикасы турмуштун өзү сынары көп түркүн. Маселен, заман, коом жөнүндө ой толгоолор Калыгул менен Арстанбекте, адамдын ички дүйнөсүнүн терендигин арзуу лирикасы аркылуу чагылдыруу Барпы ырчыда, туулган жер менен жаратылышты жерине жеткире шөкөттөп айтуу Женижокто, коом менен жеке инсандын ортосундагы мамиле Токтогул Сатылгановдо басымдуу. Санат түрүндөгү үлгү, терме, насыят ырлар ырчылардын баарында эле бар, алардын баары үй-бүлөнү, элди, жамаатты, жеке адамды тарбиялоону көздөйт. Демек, ар бир ырчы – лирик, казалчы, кара ыр түрүндөгү көлөмдүү ырлардын жаратуучусу. Аларда мактоо да, кордоо да, заманга, жеке адамга баа берүү, учурашуу, коштошуу да, өнер чеберчилигинин таймашы – айтыш да бар. Мисалы, Калмырза, Айтике, Осмонкул, Ысмайылдын ырлары да ошондой. Ошондой эле учурда ырчы – эпик. Мисалы, Калык ырчы аш-тойдо, ар кандай жыйындарда төгүп ырдоо менен катар, эпикалык чыгармалардан «Курманбек», «Жаныш-Байыш», «Кедейкан» эпосторун, «Ак Мөөр», Карагул ботом» дастандарын, Алымкул төкмө «Олжабай менен Кишимжан», «Кожожаш», «Саринжи-Бекей» өндүү кенже эпосторду айткан. Демек, ырчылар элдик оозеки чыгармаларды жадында сактап алыш жүрүүчүлөр жана өнүктүрүүчүлөр болуп эсептелишет. Алар – макал-ылакап, улама, мифтерден «Манаска» чейин эстеринде сактаган өзгөчө таланттар. Ырчылар элдик оозеки чыгармаларды кагазга түшүрүүдө ченемсиз кызмат кылышкан. Мисалы, 1996-жылдан «Эл адабиятты» деген серия менен жарыялана баштаган кырк томдук китең ошол ырчылык өнөрдүн үзүүрүнүн натыйжасы.

Азыркы кезде эл ырчыларынын төкмөлүк салты кан буугандай токтоп калган жери жок. Кудайга шүгүр, уучубуз куру эмес, Эстебес, Ашыралы, Тууганбай баштаган көчтө Замирбек, Таирбек (Барпынын шакирти), Майра Керим кызы, Табылды Актанов (Тыныбек манасчынын небереси) өндүү таланттуу ырчылар келет.

Кыскасы, элдик оозеки чыгармачылык менен тыгыз чырмалышып жаткан ырчылык өнөрдүн натыйжасы сирттән караң көзгө да даана байкалган. Илим дүйнөсүнө кенири таанымал түрколог, Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтерин алгачкылардан болуп окуган окумуштуу В. В. Радлов: «Жорго сөздү дүйнөдөгү эң жогорку өнөр деп эсептейт. Ошондуктан кыргыздарда элдик поэзия жогорку баскычка жеткен», – деп жазган. Бул туура жана калыс пикир, ал эми элдин оозеки чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар төмөндөгүдөй тыянактарды чыгарышкан.

#### Бириңчи жыйынтык:

... «Бир кездерде жазуу-сызуусу бар, өз алдынча өсүп-өнүккөн эл болсо да, тарыхтын өйдө-ылдыйлуу татаал жолунда ошол көрүнүктүү ордун, өнүккөн өнөрлөрүн, алардын ичинде жазуусун да сактап кала албай, натыйжада көптөгөн кылымдар бою билгендери менен көргөндөрүн, жалпы эле бүт табылгаларын – алар жөнүндөгү маалыматтарды көркөм баянга айландырып, оозеки сактап, укум-тукумга ошол ооз жүзүндө еткөрүп келүүгө мажбур болгон кыргыздар учун алардын оозеки көркөм чыгармалары өзгөчө баалуу табылгаларын чогултуп жыйиноочу казынанын – эстин, башынан өткөргөндөрдүн урунтуу учурларынан кабар берген тарыхтын, коомто, ар бир инсанга моралдык, укуктук, жүрүш-туруш эрежелерин туюндуруучу жыннактын, таалим-тарбия берүүчү куралдын, он-терс, жакшы-жаман жөнүндөгү түшүнүктөрдү чечмелеген туюнтынын, ж.б. жашоо-тириликтин көп кырдуу зарылдыктары учун пайдаланууга болотурган энциклопедиялык мазмундагы «китептин» милдетин аткарып келген. Кыргыз элинин оозеки көркөм чыгармачылыгынын мааниси, жашоо жөндөмүнүн сирь, өткөндүн үнү, жанынын жанырыгы болуп, улам кийинки шартка ылайыкташып, талабына жооп берип, күйөрмандарды тейлөөсүн улантып, эстетикалык ыракат тартуулап, бүгүн да өз күчүн жоготпой келе жаткан дыбында.

Самар Мусаев, Абдылдажан Акматалиев

#### Экинчи жыйынтык:

«Тарыхый өнүгүш жолунда жакшы менен жаманды, ийгиликтиң кубанычын, женилүүнүн ызасын, гүлдөп өнүгүүнүн ыракатын, төмөн чөгүүнүн, басыннуу кайгысын бир эле эмес, көптөгөн жолдорун башынан өткөрүп, эркиндиги, көз каранды болбостуту, элдин бириимдиги, ынтымагы учун дайым күрөшүп, адамдык ақыл-деөлөттөрдү туу тутуп, аздектеп, өз башынан өткөргөн урунтуу учурлары менен алгылыктуу табылгаларын мончоктой тизип, ал байлыгын этият сактап, бапестеп багып, өзгөчө жогору баалап, кыргыздардын оозеки көркөм чыгармачылыгы адаттан тыш өсүп-өнүккөн. Буга түрткү болгон негизги себеп – элибиздин

түптүү, тектүү байыркы элдердин бири экендиги жана ошол элдин өтө узак мезгилди камтыган тарыхый жолундагы рухий байлыгынын каймагын, маңызын, көп жактуу бай мазмунун бөксөртпөй сактоодогу казынанын милдетин жалгыз оозеки көркөм чыгармачылыктын аткарып келгендиги».

Самар Мусаев, Абдылдажан Акматалиев

#### Үчүнчү жыйынтык:

«Оозеки көркөм чыгармачылык өзгөчө мааниге ээ болуп, ушунун натыйжасында тарыхта өтө сейрек учурай турган феномендик мүнөздөгү абал түзүлгөндүгүн «Манас» эпосунун мисалынан – дүйнөнүн сегизинчи укмушун – башка эч бир кезикпеген, өзү сыйктуулардын арасында тенденши болбогон жомокту – эпосту жаратканынан да таасын байкоого болот. Бир жерге байыр алып отурукташкан шартта жашаган египеттиктер таштан пирамиданы курган сыйктуу эле ат үстүндө, көчмөн турмушта жашаган кыргыздардын өз укмуш эстелигин өзү кайда барса, ошол жакка кошо ала жүрүүгө ынгайлаштырып, көркөм чыгарма түрүндө жараткандыгы. Натыйжада, кыргыздар жараткан дүйнөнүн сегизинчи укмушу башкалар жараткан укмуштардан өзгөчөлөнүп, эн катуу гранит таштан да, курч болот темирден да бекем кылымдардын карытар убактысына, күндүн аптабы, шамал менен жаандын кыйраткыч күчтөрүнө моюн бербей турган, китеттик жана өмүрү менен бөксөрбөй, кемибей түбелүк жашай бере тургандыгында.

Самар Мусаев, Абдылдажан Акматалиев

Албетте, жогорудагы жыйынтыктар элдик оозеки көркөм чыгармачылык менен камыр-жумур болуп аралашып кеткен ырчыларга да тикеден-тике тиешелүү.

#### Суроолор

1. Кыргыз элинин турмушунда ырчылардын мааниси кандай?
2. Ырчы менен копчулуктүн (аламан калктын) ортосунда кандай карым-катыш бар?
3. Эмне учун ырчылар көп болгон?
4. Толгечү кара Толок, Токтогул ырчы, Кетбука кандай абын?
5. Кокон кандыгы менен Россия падышачылыгына ээ ырчылары кандай көз карашта болгон?
6. «Ырчы» деген сөздүн маанисин чечмелөө?
7. Акындардын ырчылык жана эпикалык армысы кандай?

#### Тапшырмалар

1. Окумуштуулардын бирин-бири толуктаган уч жыйынтыгын сүйлөп бер.
2. Ойлон: ырчылык өнөр ақырындан жоголушу мүмкүнбү? Же келечек-те Токтогул, Арстанбек, Женижик, Барпыга окшогон ырчылардын чыгышы сени күмөн санаттайбы?

## КАЛЫГУЛ БАЙ УУЛУ

PDF Compressor Free Version

«Калыгул аттын кашкасындай таанымал акын.  
Кыргыздар Калыгулдун сөздөрүн олуюлыкка та-  
гандан башкага барбагандыгы маалым».

Ыбырайым Абдыракманов

Бул даанышман акын 1785-жылы Ысык-Көлдүн күнгөйүндөгү Кара-Ой-Сары-Ой деген жерде туулган. Ал кадимки «Жаныл Мырза» дастанындагы Үчүкө баатырдын тукуму. Үчүкөдөн Дөөлөткул, андан Бай, Байдан Калыгул. Түпкү теги манап насилинен. Диний кат-сабаты болбогон, бирок намаз окуган. Ал калк арасындагы чиеленишкен чоң доолорду чечип, элди жараштыра билген. «Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок» деген байыртадан келе жаткан элдик мыйзамды жанына эш тутуп, үзөнгүнү тен темингендиктен, калыс бий атыккан. Ошол себептүү «Кара кылды как жарган Калыгулдай калыс бол» деген ылакап жааралган. 1855-жылы кайтыш болгон.

1. Калыгулдун акындык өзгөчөлүгү. «Калыгул чыгарган ырларын обонго салбай, жөн эле маселдетип айтып берген. А кезде ырларын обонго салып, комузга кошуп ырдагандарды ырчы дешкен. Ал эми Калыгул болсо чеченник искуствосунун өкүлү катарында өзүнүн терен образдуу, санат, накыл, макал-лакап иретиндеги сөздөрүнө философиялык маани киргизип, даанышмандык көрк бергендикten аны акын аташкан. Анын үстүнө анын манаптык даражасы да ырдап отурууга, же комуз кармоого жол бербеген. Мындаи даражадагы адамдардын ырдаши, ал кездин шарты боюнча, уят иш болгон», – деп жазган Ыбырайым Абдыракманов. Мындаи акындык өзгөчөлүктүү ырастаган төмөндөгүдей маалыматты тарыхчы Белек Солтоноев берет: «Калыгул ырчы эмес, даанышман болгондуктан ашқа-тойго барып ырдабаган. Сөзүн көп ачылып айта бербеген. Көп убакта унчукпай отура берген. Сөзүн макалдатып, акырын, токтоолук менен акыл-насыят катарында сүйлөгөн. Айылдын дөнүндө, чогулушта, үйгө көп киши келсе, үйүт кылып сөз айткан. Айтар сөзүн айтып туруп, кээ убакта күнгүрөнүп кетип, анда-санда «Ээ, ушундай эмеспи!» – деп, он, сол ийнин карап коюп сүйлөгөн». Ал эми манасчы Шапак Ырысменде уулу Калыгул жөнүндө мындаи казал калтырған: «Айткан кеби, масели, адам жетпейт эсеби, кумдай сөзү тутөнбөйт, күнүндө түрлүү кеп айткан, чечендиги бар эле, ченден чыккан жан эле, көрбөгөндү көп айтат, окуп келген немедей, ою менен бек айтат, укпаган сөзү көп айтат, уламадай кеп айтат».

2. Нускоочу акын. Ш. Үметалиев – Калыгулдун чыгармаларын изилдеген окумуштуу. Ал «Калыгул Бай уулу» деген көлөмдүү макаласында акындын ырларын талдап, төмөнкүдөй ой-пикирлерди айткан: «Калыгулдун чыгармачылыгындагы баш-

кы мүнөздүү көрүнүш – анын насыятындык акын катарында чыккандастыгында. Мындаи көрүнүш кыргыз оозеки поэзиясына жана анын алдынкы өкүлдөрүнөн болгон көрүнүктүү акындардын поэзиясынын бардыгына таандык. Атүгүл, бүткүл чыгыш поэзиясында дидактикалык поэзия байыртадан эле башкы орундарды алып келген. Калыгулда турмуштагы кыйынчылыктарды жене турган нерсе – өмүр менен өлбөгөн адамдын иш тажрыйбасы. Өлбөгөн адам ар кандай жакшылыктардан түнүлбөөсү керек. «Аргымактын азганы – аркы-терки басканы, азamat эрдин азганы – көчкөндө жөө басканы, аргымакта жал жок деп, жолго таштап кетпенер, азamatта мал жок деп, жоого таштап кетпенер!» Ал өтө кыска жана элестүү образдарды колдонот да, ага нукура зергердик устарттык менен кайталангыс оригиналдуулук киргизет. Чынында эле, Калыгулдун кайсы ырын алып карабайлы, алардын ар бир сабы дээрлик өзүнчө төрөн ой толгонуун жемиши. Алардын ар бириnde көп учурларда көркөмдөй айтылган залкар ойлор каймактап турат. Бирок алардын бардыгы биригип келип да, кандайдыр бир борбордук идея, ойго багындырылат. Негизги ой толгонуусу ошого баш ийет. Калгандарды ошонун тегерегинде топтолуп, ошону туу катары көтөрүп, көркөндүрүп тургандай».

3. Санаттар. Ш. Үметалиев акындын санаттарын эки түргө бөлүп карайт. Биричиси – дидактикалык санаттар. Анын мындаи санаттары акыл, насыят иретинде чыгарылып, терме формасы менен берилген. Алар жандуу тил менен, жалпыга жеткиликтүү, жаттап алууга ынгайлланган учкул сөздөр менен, кенен-кесир, кулачтуу, жигердүү, өзүнүн чегине жараша тыянак катары айтылат. Экинчиси – чеченник маанисингеди санаттары. Чеченник сөздүн билүү түрүндө залкар канаттуу образдар алдынкы планга коюлат. Өзүнүн мазмуну боюнча да, формасы жагынан да дидактикалык поэзиянын көрүнүштөрүнөн жогору турат. Мындаи акыл-насааттардан көрө коомдук турмуштун залкар жана тамырлую жагынан козгогон саясий-коомдук, же элдин тагдырына байланыштуу жалшы ой толгонуулар орун алган. Ал темасы жагынан масштабдуураак келет, негизги багыты күнүмдүк турмуштагы тиричиликten көрө, келечекке умтулган мотивдер басымдуулук ылайт.

4. Өмүрзактын айтканы (Өмүрзак – куудул Күйрүчүктүн атасы. Ал Ормон айлына барып, Калыгулдун өз оозунан укканын баласы Күйрүчүкка айтып берген. Андан Тоголок Молдо уккан).

Ал кары киши:

– Баатыр, дагы кандай шумдуктар болот? – деп сурады. Кары кишиге жооп бергени:

Түтүнгө келе чыгым деп келет го?

Кези келсе, жетим уул, тул катынды жеп келет го?

Он түтүнгө бирден тың чыгаар.

Бириң көрүп, бириңен бири шум чыгаар  
Үй пул болоор, күл бий болоор.

Токой токол болоор, токол байбиче болоор.  
Тегерек-чака тыйын чыгаар.

Атасынан баласы кыйын чыгар.

Кызыл-кызыл кыялар, кыргыек талга уялаар,  
Такыясын колго алыш, кыз жигитти кубалаар.

Сааганың сары бәэ болоор,

Ичкенин ит ичпес сары суу болоор.

Этеги жок, жени жок чапан чыгаар,

Эң кийинки балдарын тапан чыгаар.

Тегиз жерден тегирмен чыгаар, тексиз жерден бий чыгаар.

Ээ, ыраспы?—деп он ийнин караганда, отурган элдин баары  
күнгүрөнүп жиберишкен дейт.

— Баатыр, ошондо элдин айласы эмне болот?

— Ал болсо, сары орустун заманы дейт,

Сары орустан кара орус чыгат.

Сары оруска күйүк түшөт,

Элге бир бүлүк түшөт.

Он үйдө бирден казан болоор,

Орчун шаар базар болоор...

— Андан ары эмне болот?

— Ошол кара орустун убагында, 15 жылдан кийин байпагын  
манат, батегин киш, босогон алтын, итаягын мис борор, кой  
үстүндө торгой жумурткалаар. Жесир катын минден кой айдайт,—  
деген экен. Калыгул өзү ырчы эмес эле киши экен, бирок масел-  
детип уйкаштырып, келечекти көп айтчу дешет.

(Тоголок Молдодон угуп, кагазга түшүргөн Абдыкалык Чо-  
робаев, 1940-жыл.)

### Суроолор

1. Калыгул ким? Кайда, качан туулган?

2. Ыбырайым Абдыракманов Калыгул жөнүндө эмне деп айткан?

3. Белек Солтоноев акын жөнүндө эмне деген?

4. Калыгул эмне үчүн нускоочу акын?

5. Калыгулдуң санаттарының эки өзгөчөлүгү?

6. Өмүрзактын айтканында кандай замандар жөнүндө сөз болот?

### МАСЕЛДЕР

1. Көгүчкөн учар жем чыкса,  
Көк тулпар чуркаар тер чыкса.  
Көнүлү тынаар көпчүлүк,  
Көзгө токтоор эр чыкса.

2. Кара күш карайт кардына,  
Кара жемсөө азамат

Кайрылбайт жакын-баарына.

Кайраты бар эрендер

Карагай найза кармаган

Карыштырып колуна.

Кара жемсөө жигиттер

Канча бүлүк болсо да,

Кайрылбайт экен тобуна.

3. Уй пул болоор,

Күл бий болоор.

Тоо токол болоор,

Талаа токой болоор.

Токол байбиче болоор,

Аяк адам баш болоор,

Баш адам пас болоор,

Тегиз жерден тегирмен чыгаар,

Тексиз жерден бий чыгаар,

Акча кагаз пул болуп, тыйын чыгаар,

Айылын жоодой андыган жыйын чыгаар,

Атасынан баласы кыйын чыгаар,

Этеги жок чапан чыгаар,

Эң кийинки баласы тапан чыгаар.

4. Там бир жылы көбейөөр,

Дарак бир жерден көгөрөөр.

Каркыра катары менен жүрөөр,

Кадырын билген киши биләэр.

5. Эр адамдын жаманы жүрүшүнөн күл болоор,

Ургаачынын жаманы кыялышын тул болоор.

6. Акыл, макал-экөө бирдей келәэр,

Ал экөөнүн айтканы күндөй тиер.

Билбеген наадандардын ичи күйөөр,

Билген адам ошону байым кылаар,

Кекүрөккө ойлонуп, дайын кылаар.

7. Орой киши баатыр болоор,

От чыкпай жерин такыр болоор.

Ошол заман жакын болоор.

Аягың таш болоор, кулун баш болоор.

Тууганың кас болоор, короон бош болоор.

Мингениң жыгач ат болоор.

Ығы жокко жан берип,

Ыйманынан жат болоор.

8. Кызыл, кызыл кыялар,

Кыргый талга уялаар.

Такыясын колго алыш,

Кыз жигитти кубалаар.

9. Өнү сары, көзү көк, **PDF Compressor Free Version**

Орус чыгат деп айткан,  
Мин түтүнгө бир киши,  
Болуш чыгат деп айткан.  
Буйрук менен кондурган,  
Конуш чыгат деп айткан.  
Узун чөптүн баарысын,  
Оруп чыгат деп айткан.  
Кыска чөптүн баарысын,  
Коруп чыгат деп айткан.

10. Кийин чыккан адамы,  
Илим билген амалдуу.  
Аяр болот деп уктум.  
Кандай кылган жумушка,  
Даяр болот деп уктум.

Ошондогу адамдар,  
Молдо болот деп уктум.  
Минген атын карасан,  
Жорго болот деп уктум.

11. От араба, дилгирем,  
Жол кыскарат ошондо.  
Этек, жени чолоюп,  
Тон кыскарат ошондо.

12. Кыйкырганы бел ашпай,  
Үн кыскарган бир заман.  
Кылса, жумуш бүтпөгөн,  
Күн кыскарган бир заман.  
Кожо-молдо жоголуп,  
Дин кыскарган бир заман.  
Орозо, намаз окубай,  
Тил кыскарган бир заман.

Масел – бул ырдалбай, сүйлөнүп айтылган ыр. Жай салмак менен макалдата баяндалат. Бул азыркы кездеги ырааты менен үн кубултуп окууга оқшош. Ыр саптары эркин, ошого жарааша муун санагы эркин болот. М.: тоо токол болоор – 5 муун, атасынан баласы кыйын чыгаар – 11 муун, ошого карабастан 5, 11 муундуу ыр саптары аралаша келе берет. Маселдин мазмуну, коомго, келечекке, заманга тиешелүү ой жүгүртүүлөрдү камтыйт.

Жөгорудагы ақындын маселдерин туура түшүнүүн ачкычы «Өмүрзактын айтканында» («Калыгул Бай уулу» деген теманы кара). Анда ақын адегендө сары орустун да, кара орустун заманы келе тургандыгын айткан. Сары орус дегендөн падышшалык Россиянын бийлигин, кара орус дегендөн В.И. Лениндин курган заманын болжолдоп туюнуга болот. Калыгул, 1855-жылы кай-

тыш болгон, өзү айткан сары орустун да бийлигин көргөн жок. Бирок Россия мамлекети жөнүндө кабардар болгон. Анткени Атаке бий 1785-жылы Россияга элчи жиберген. Элчилер Петербургга жетип, орус императору Екатерина II ге Атаке бийдин атынан үч илбирс, беш сүлөөсүн терисин тартуулашкан. Падыша аял да жакшы сый кылып, Атакеге 800 сом күмүш акча бердирип жиберген. Элчилер 1789-жылы кайтып келишкен. Ал эми 1825-жылы сөзиз адамдан турган кыргыз элчилиги орус падышчылыгына барган. Бул окуялардан өз мезгилинин атактуу адамы Калыгулдуң бейдарек калышы мүмкүн эмес эле. Демек, Россия падышчылыгына карата ақындын өзүнүн жекече мамилеси, пикири, өз түшүнүгү болушу бышык. Аны ал өз маселдинде чагылткан. Сен да төмөндөгү санак менен белгиленген түрмөктөрдүн негизинде ой жүгүртүп көр. (*Ыр түрмөгүндөгү катар сандар китеп түзүүчүлөр тарабынан коюлду.*)

### Ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. «Үй пул болоор». Бул жылкыны үй басып кетет дегендөн улам айтылганбы? «Ат-адамдын канаты» деп жылкыны жанындай жакшы көргөн эл уйдун артык бааланышын жактырган эмеспи? Акын кийинки келчү «сары орустун» заманында уйдун барк-баасы көтөрүлүп кетерин алдын ала туюп айтканбы? Же ушул сап аркылуу асыл жылкынын ордун мурду сасык үй басып кетеринен сактандырганбы? Же кандай?

2. «Күл бий болоор», «Токол байбиче болоор», «Аяк адам баш болоор», «Тексиз жерден бий чыгаар», – булар боло берүүчү, кездешүүчү эле түрмүштүк көрүнүш да. Баш адамдын пас, пас адамдын баш болмогу боло келген жана боло бере турган нерсе да. Аны элдик «Жакшыдан жаман туулат, бир чайчек талканга алгыс, жамандан жакшы туулат, адам айтса ынангыс» деген макал да ырастап турат. Же «сары орустун» заманында эле жакшы жаманга, жаман жакшыга айланып кетеби?

3. «Тегиз жерден тегирмен чыгаар», «Акча кагаз пул болуп, тыын чыгаар», «Талаа токой болоор» – мунун эмнesi жаман?

4. «Тоо токол болоор», («Токой токол болоор» деп да айттылат), «От чыкпай жерин такыр болоор» деген саптардын жаратылыштын жакырланышына, башкacha айтканда, арча, карагай, тал-терек, ар түркүн бадалдардын кыркылып кетишине байланышы барбы?

5. «Эн кийинки баласы тапан чыгаар», «Тууганын кас болоор, короон бош болор», «Кылганын касам ант болор», «Ыгы жокко жан берип, Ыйманын жат болор» деген саптарды кандайча түшүнөсүн?

6. «Атасынан баласы кыйын чыгаар», муну кандайча түшүнүү керек? Баласы атасынан ақылдуу чыкса жаманбы? Же адепсиз баланын атасына ақыл үйрөтүп турушун айтып жатабы?

7. «Там бир жылы кебөөр», «Дарак бир жерден көгөрөөр», «Каркыра катары менен жүрөөр» – бул саптар аркылуу ақын эмнени айтмакчы болгон?

8. «Эр адамдын жаманы журушунон кул болоор, Ургаачынын жаманы киялынан тул болоор» дегендө кандайча түшүнөсүн, болжолдоп чечмелө. (түл-жессир, эри өлгөн аял).

9. «Ақыл менен макал – экөө бирдей келээр. Ал экөөнүн айтканы күндөй тиер». Бул саптарда кандай маани катылган?

## Тапшырмалар

1. Өз алдынча ойлон: 8, 9, 10, 11, 12-маселер
2. Сыр чуба

Калыгүл маселдерин кандай мұктаждықтан улам айткан? Анын атұулдук мұдеосу эмне? Болбосо «Атасынан баласы тапан чыгаар», «тоо токол болоор», «аяк адам баш болоор, баш адам пас болоор» деп айтыштың кажети кайсы? Сөзсүз, анын алдына койғон кандайдыр бир максаты бар да. Тегин жерден чөптүн башы кыймылдабайт. Болжоп айтып көр.

## Кошумча маалымат

1991-жылы «Мурас» журналына (№4) Акмат Карыбай уулу нун «Калыгүл олужаңындағы әскерүсү» жарыяланған. Анда Калыгүл Ормон кандын суроосуна жооп берет. Бул жоопто Калыгүлдүн жалпыға белгилүү ырларын толуктап турған ыр саптары да кездешет. Алар төмөнкүлөр:

Суу эшкен талаа сактайсын,  
Кайрымы кем бала сактайсын.  
Коко куурай шыргый болот,  
Катын эрине кыргый болот.  
Арасы жыш айыл конот,  
Айткан сөзү айың болот,  
Алып сатар байың болот.  
Мал туяғы көбейуп арық болот,  
Жердин түгү азайып карып болот.  
Сары изин саналуу,  
Санаан камалуу заман чыгаар.

## САНАТТАР

1. Кызаргандын баарысы  
Манат болот турбайбы.  
Кылган иштин баарысы  
Адат болот турбайбы.  
Ырдагандын баарысы  
Санат болот турбайбы.
2. Кара килен болбой, кар кетпейт,  
Капсалан болбой жут болбойт.  
Кара өзгөй болбой, доо болбойт.  
Шагылы болбой, зоо болбойт.  
Шайыры болбой, эл болбойт,  
Пейили жакшы, кем болбойт.
3. Чан созулат тамандан,  
Жакшылык келбейт жамандан.
4. Аскар, аскар, аскар тоо,  
Аягы барып чат болот.  
Атадан алтоо болсон да,  
Сыйлашпасаң жат болот.

5. Ийри жыгач тұз болот,  
Тезге салып ондосо.  
Душманына кор болот,  
Өз тууганын кордосо.
6. Бул дүйнөдө не карып?  
Сатылбаган бөз карып.  
Айтылбаган сөз карып,  
Замандашы болбосо,  
Карыя болоор тез карып.  
Кадырын жеңе билбесе,  
Бойго жеткен кыз карып.  
Эл жакалай конбосо,  
Бетегелүү бел карып.  
Каз, өрдөгү болбосо,  
Айдын чалкар көл карып.  
Улук адил болбосо,  
Убара болот эл карып.
7. Кетсе дөөлөт колундан,  
Келмеги кыйын мал кайтып.  
—Келе—деп келсе бересен,  
Кейитет жанды саргайтып.  
Чырпығың сынса талыңдан,  
Чынар болбайт ал кайтып.  
Чындал ажал келген соң,  
Чыккан жан келбейт ал кайтып.  
Откөн өмүр — качкан күш,  
Колуна келбейт ал кайтып.
8. Катынды мәэнет чырмаса,  
Каяша айттат эрине.  
Жардыны мәэнет чырмаса,  
Аштығы чыкпайт жерине.  
Жакшыны мәэнет чырмаса,  
Жакыны менен кас болот.  
Баланы мәэнет чырмаса,  
Сары карт чыгып, таз болот.  
Келинди мәэнет чырмаса,  
Кайненеси кас болот.  
Атты мәэнет чырмаса,  
Аягынан басынат.  
Төөнү мәэнет чырмаса,  
Котур болуп кашынат.  
Байды мәэнет чырмаса,  
Ашканага жашынат.
9. Жекендүү көлдүн бал камыш,  
Жылкы салса, от жанат.

- Уулу жаман болгон сон,  
Дөбөдөй болгон атасын  
Ат үстүнөн ит кабат.
10. Боло турган жигиттин,  
Жүрөгүндө оту бар.
11. Аргымак мойнун ок кесет,  
Азамат мойнун жок кесет.  
Аргымакта жал жок деп,  
Жолго таштап кетпенер.  
Азаматта мал жок деп,  
Жоого таштап кетпенер.  
Өзөндүү сууга тал бүтөт,  
Өлбөгөн кулга мал бүтөт.
12. Жаман атты буйга мин,  
Түнөп калган уйга мин.  
Чанач алыш сууга мин.  
Ишенимдүү жакшы атты,  
Көтөрүлгөн тууга мин,  
Кулак тунгандын чууга мин.
13. Атың кашан болгон сон,  
Аштан, тойдөн калган сон,  
Күлүктүгү не пайда?  
Алганың сулуу болгон сон,  
Аркырап беттен алган сон,  
Сулуулугу не пайда?
14. Ак кула аттар кимде жок,  
Жүгүрбесө тайча жок.  
Ага-тууган кимде жок,  
Сыйлашпаса жатча жок.
15. Жакшы чыккан азамат,  
Элин билет дечү эле.  
Ошол адам ойлосон,  
Кимден чыгат деп айткан.  
Ушул турган калайык,  
Элден чыгат деп айткан.
16. Мәннет кетпейт бечелден,  
Сөз кутулбайт чеченден.
17. Жамандын баары таарынчаак.
18. Алгыр болсо тайганын,  
Алтындан таап, каргы так.  
Ала албаса андайды  
Айлансын андан, башка чап.
19. Унчуккандан унчуклаган жакшыраак.
20. Жигиттерге кыз жакшы,  
Мүнүшкөргө күш жакшы.

- Тил албаган жаманга  
Акыл сөздөн муш жакшы.  
Алыска сапар жол жүрсөн,  
Аземдүү жорго ат жакшы.  
Окусан илим үйрөнүп,  
Орундуу жазган кат жакшы.  
Сарандардын мининен  
Жалгыз да болсо март жакшы.  
Чар тараапка мал оттоп,  
Чарба малга тоо жакшы.  
Качса кетет кутулуп,  
Кийиктерге зоо жакшы.
21. Жакшы болсон, жердей бол,  
Баарын чыдап көтөргөн.  
Таза болсон, суудай бол,  
Баарын жууп кетирген.
22. Ырыс алды – ынтымак,  
Ынтымагың жок болсо,  
Алдындан таяр алтын так.

\* \* \*

Санаттар териип айтылат, мазмуну насаат, үлгү түрүндө болот. Калыгулдуң ырлары да ошондой. Анда акыл айтуу, үйрөтүү, жол көрсөтүү, тарбиялоо мааниси күчтүү.

#### Суроолор

1. «Жакшы болсон жердей бол, баарын чыдап көтөргөн» деген сапты кандайча түшүнөсүн? Бул чыдамсыз, урушчаак окуучуларга тиешеси барбы?
2. «Таза болсон суудай бол, баарын жууп кетирген» деген саптарчы?
3. «Ынтымагың жок болсо, алдындан таяр алтын так» деген ыр сабынын мааниси кандай?
4. «Унчуккандан унчуклаган жакшыраак». Анда «бетке айтам», «көзүнө айтам» дегендөр эмне болот?
5. «Жамандын баары таарынчаак». Анда жакшыда таарынуу деген сезим болбойбу? Баарына эле ыраазы болуп, баары эле терен түшүнүү менен кечире бериш керекпи?
6. «Жүрөгүндө оту бар» – мааниси тайманбас, кайраттуу эр дегенди туюндурат. Уурулукка, карактоого баргандар да тайманбас болобу?
7. Уулу жакшы болсо, ат үстүнөн атасын ит кеппайбы? «Ит» деген бул итти, же башка баләэби?

#### Тапшырмалар

1. Томондо Калыгулдуң ырларынан 21 санат жайгаштырылган. Ошолордун ар бирин мүнөзү буюнча аныктап, аларга ой жүгүрт. Айталы, 1-санат киришүү өндүү. 2-санатта тыянак, жашоо корутундулары айтылат. Мисалы, «Кара килен болбой, кар кетпейт», «Кара килен»–жазғы абанын жылымык тартып турушу, демек, качан айланана кара килен тартып, жылымык ымырт

баскандар кар кетет. Капсалан – бул каардуу бороон. Демек, бир нече күнгө басылбай, каардуу бороон болгондо, жут болот, жербашылар кар басылтат. PDF Compressor Free Version  
оттоорго эч нерсеси жок мал (илгери мая-мая чоп жыйылган эмес) кырылган. Кара өзгөй – чыр, кыянатчыл, уятыз, катаал, орой жан. Демек, доочу чыр, уятыз, орой болот ж.б.

2. 3-санатта тарбия-таалим күчтүү. «Жакшылык келбейт жамандан» мында жамандын колунан жакшылык келбегени тастыкталат. Демек, ар бир эле жан жакшылык кылганы боюнча өзүнүн жакшы, же жаман адам экендигин билип алса болот, миңтүү сага да тиешелүү.

3. 4-санат. Бул да тарбияга тиешелүү. Маанисин өзүн чечмелө.

4. 5-санат. Бул да тарбияга таандык.

5. 6-санат. «Карып – мусапыр, бечара, карашар-карманары жок» деген маанини билдириет. Демек, боз сатылбаса, эч ким албаса, сөз айтылбаса, карып, мусапыр, бечара болот. Ошон үчүн боз сатылып, айтылар сөз айтылып кетиши керек. Ошондо карып болбайт. (Калганын да ушундайча баянда.)

6. 7-санатта эмненин кайтып келмеги кийин? Таптаза кайтып келбестер кайсы?

7. 8-санат. Бул чылк нуска. «Мээнет чырмаса» – «азапка малынса» дегенди туондурат. Бул нусканы жатта жана өз сөзүнө кошуп сүйло, ошондо кебин чечен болот.

8. 9,13, 14, 16, 17, 20-санаттарга байкоо жүргүзүп, санаттын мүнөзүн аныкта.

9. 10, 11, 12, 15, 18, 25, 27-санаттарда кайсынысы турмуш корутундусу, жарашыктуулук, акыл айтуу экенин такта.

## АРСТАНБЕК БҮЙЛАШ УУЛУ

«Арстанбектин ырлары да Калыгулдин маселиндөй маанилүү. Көкөтөй менен Күйрүчүктүн сөздөрүндөй таамай жана курч. Токтогулдин ырларындай лирикалду жана шайыр...»

Тазабек Саманчин

1992-жылы жер айдоо маалында кыртыштын арасынан кийиз тангак табылат. «Алтын!» Жок, ал алтындан да кымбат асыл мулк, мурас – Арстанбек ырчынын ырлары эле. Ал 60 жыл көмүлүп жаткан. Аны чон-кеминдик Кабай Абдыракман уулу деген мугалим 1920–30-жылдары залкар комузчу Муратаалы Күрөнкө уулу өндүү адамдардын оозунан жазып алган, аナン Түштүк Кыргызстанда кызмат өтөп жүрүп, 1937-жылдагы репрессиянын курманы болгон. Ата-энеси Кабайдын жазгандарын куран менен кошо кийизге ороп, короонун четине көөмпүү коюшат. Аナン алардын көзү өтөт да, көмүлгөн кийизди эч ким билбей калган... Ошентип, улуу акын капыстан жана кокустан өз элине кайтып келди. «Кайратын тоону бузса да, кашыгын көлдү сузса да, оозунан чыккан сөзүнө зоо куланып учса да, эл менен сен адамсын, элден чыксан жамансын, кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колун жетсе да, жараткандын дүйнөсү, бүт колуна өтсө да, эл менен сен

бийиксин, элден чыксан кийиксин» деген өндүү өлбөс-өчпөс ырлар кийиз менен кошо чирибей элдин өз колуна тииди.

## КЫСКАЧА ӨМҮРҮ

Арстанбек Буйлаш уулу 1824-жылы Ысык-Көлдүн тескей сыртында туулган. Буйлаш – эл арасында кадыр-барктуу, дөөлөттүү, бий болгон адам. Бирок ал кичүү аялы Төрөканды салбар (*салбардын мааниси: күйөөсү аялынын оокат-тиричилигине каралашпайт*, же башын ачып кое бербейт, байдын кем бүлөсү болуп жүрө берет) кылып таштагандыктан, атасынын жарыгы Төрөкандын төрөлгөн баласына да тийген эмес. Оокат оозуна кенен жетпей, куур тон менен куурал жүрүп, жерден боорун көтөрөт. Аңдан соң атасы аны кой-козуга салган, камкордук көрбөгөн. Бирок бала көргөн кордугуна басынган эмес, кайра байбиченин балдарын уруп, кийимин тартып кийип, атын жыгып минген. Эл арасын кыдышып ырдап, комуз черткен. Буйлаш Арстанбекти канчалык басмырлап турса да, кийин убайды ошондон көрөт. Кокон кандыгы Буйлаш баш болгон тынымсайт уругунун мыктыларын Анжиянга чакыртып, ошерде ак үйлүү кылып кармайт. Атасынын аркасынан барган Арстанбек эл аралап комузун чертип, ырдап жүрө берет. Алымбек датка анын кабарын угуп, чакыртып алат. Адегенде Арстанбекти комузчулар менен беттештириет. Баарын женет. Аナン анын ырлары Алымбек даткага жагат да, жанына алыш, ырдатып жүрөт. Ошол кезде Арстанбек атасынын жайын айтат. Ошентип, кадырга илинип калган ырчынын мүдөөсү аткарылып, Буйлаш жанындағы жакшылар менен бошоп, элине кетет. Болгондо да көп олжо-буйла менен. Демек, Арстанбек өнөрү менен атасын абактан бошотуп алган. Өзү датка менен бирге жүрүп, той-тамашаларга катышат. Көп эл, жер көрөт. Нечен ырчы, комузчулар менен беттешип, айтышканын женип турган. Жыл маалы өткөндөн кийин Арстанбек Алымбек даткадан уруксат алыш, өз элине кайтат. Акындын данкы ушунчалык бийик болгондуктан, тынымсайт эли анын астына жорго тартып тосуп алат. Чон урмат, сый көрсөтүлөт. Ошондон тартып анын жылдызы баркырап жанган. Ыр менен комуз жагынан алдына киши салбаган. Кыргыздын он-солуна, казак-кыргызга бирдей таанылган атактуу ырчы болгон. Ал кыргыз элиниң башынан өткөн ири окуяларды: Кокон кандыгынын кыргыздарга кылган бийлигин, бугу менен сарыбагыш урууларынын өз ара бир нече жылдарга созулган кандуу чабышын, казак каны Кененсарынын элибизге болгон чабуулун, падышалык Россиянын кыргыз жерин каратып алган колониялык бийлигин өз көзү менен көргөн. Арстанбек 1878-жылы 54 жашында дүйнөдөн кайткан.

1. Тазабек Саманчиндин изилдөөсүнөн: «Чындыгында, Арстанбек колониялык доордогу кыргыз адабиеттисин тантага изаатында орталык мактапта жүргөн. Анын түркмени таралышынын таңында Арстанбек – өтө көп ырдаган акын. Тематика, жанр, түр жагынан да чектелбестен, арышын көн таштаган. Лирикалык сүйүү, арман ыр, кошоктордон тартып, социалдык мааниси терен болгон чоң поэмаларды да чыгарган. Өз чыгармалары менен гана чектелбестен элдик поэмаларды – «Кожожашты», «Бердикожо», «Беш казак», «Чоро» деген жомок, поэмаларды айткан.

Арстанбектин чыгармалары ар түрдүү мүнөздө. Анын ырлары кәэде кишини кабартып, кайратка келтирип, кара жерди кантарчудай күч-кубат берген эпикалык мүнөздө болсо, кәэде жүрөктү элжиретип, жибектей үлпүлдөгөн жумшак лирикалык мүнөздө болгон. Кәэде кишинин канырыгын түтөткөн романтика болсо, кәэде күн тийгендөй кабак ачкан шат күлкүлүү юмор...» (Т. Саманчин – окумуштуу. Анын «Арстанбек» деген эмгеги 1941-жылы жазылган.)

2. 500 күү. «Арстанбек баш-аягы болуп беш жүзгө жакын күү чөртчү экен. Мунун ичинен бир далайы өзүнүн төл чыгарма күүлөрү болуу керек. Кичинекей обон күүлөрдөн тартып, чоң күүлөргө чейин чөрткен. Кийинки убакка чейин «Арстанбектин күүсү» деп бир топ күүлөрдү комузчулар чөрткөн жүрүштү. Арстанбектин «Толгоосу», «Мендирамы», «Камбарканы», «Айганы», «Камкасы», «Тили буруусу», «Кер өзөнү», «Кой белөөрү», «Манасы» ... Ал комузчулар менен чөртише келгенде, буту менен да чөрткөн жиберип, комузчуларды женип алчу экен...» (Т. Саманчин).

3. Талып Молдонун эскерүүсү: «Мен келсем эл үйдүн ичи-тышын бербей толуп чыгып кеткен экен. Арстанбек «Тар заман» деген ырынан баштады. Кары, жаш дебей отургандардын баарын ыйлатты. Аナン ыйлаган элди сооротуп, кайта каткырып күлдүрдү. Бир кезде кара нөшөр жамғыр жаады. Үйдөн орун тийбей, тышта отургандар төөнүн комун, кап, кементай жамынышып уга беришти. Кызып алган Арстанбек ырын бирде ошол кара жамғырдын нөшөрүндөй төгүп, күн күркүрөгүндөй удургутуп, бирде чайыттай ачык асмандан күндүн илебиндей ыры менен элди жылдышип отуруп, кызыл күүгүм кирди. Жыйылган эл Арстанбектин ырын угуп отура берип, өрүштөгү малы эсинен чыгып кетсе керек, ал ырын токtotуп: «Кеч кирди, эми малынарды тейлеп алгыла», – деген кезде эстерине келип, ырга маашыр болгон эл кынжылып зорго тароого бет алды. Мурун далай эле ырчыларды көрдүм, далай эле ыр уктум. Бирок ыраматылык Арстанбектей кыябына келтирип ырдаган татыктуу ырды уга алганым жок» (Талып Молдо – 1849–1949-жылдарда жашаган чоң билимдүү адам. Окуган китебин тизмелеп жүргөн, 14700 китеп окуган).

### Суроолор

1. Кийиз танылчак кандайча табылган?
2. Эл жонундо Арстанбек эмне деген?
3. Буйлаш баласынан кандайча убай көрдү?
4. Арстанбек кандай окуяларды өз көзү менен коргон?
5. Т. Саманчин Арстанбектин ырларына кандайча баа берген?
6. Комузчулугун сүйлөп бер?
7. Арстанбектин ырчылык күчүн Талып Молдо кандайча элестеткен? Кара нөшөр жааса да, элдин ордуна туралбай уга бергени, кеч кирсө да алардын малы эсинен чыгып кеткени эмнеден кабар берет?

### ТАР ЗАМАН

1. Байыры бала жаш чакта,  
Кызыл өнүм ток чакта,  
Кыл сакалым жок чакта,  
Карылардан көп уктук,  
Уламадан сөз уктук.  
Ошондо өнү сары, көзү кек,  
Орус чыгат дечи экен.  
Узун чөптүн баарысын  
Оруп чыгат дечү экен.  
Кыска чөптүн баарысын  
Коруп чыгат дечү экен.  
Ай-аalamдын баарысын  
Соруп чыгат дечи экен...  
Улуу суунун баарысы  
Чулук болот дечи эле.  
Кичи атаннын баарысы  
Улук болот дечи эле.  
Жаан-чачын азайып,  
Шамал болот дечи эле.  
Адамзаттын билгени,  
Амал болот дечи эле.  
Кыш көбейүп жылынан  
Жай азаят дечү эле.  
Карындагы жыйылган  
Май азаят дечи эле.  
Короодогу айдаган  
Кой азаят дечи эле.  
Жүрттә ургаачы көбейүп  
Бой азаят дечи эле.  
Ошол орус чыкканда,  
Төгөрөктөп урдурган  
Коргон чыгат дечи эле.

Тегеретип баарысын  
Кагаз менен иштетип  
Соргон чыгат дечи эле.

Кийгенинин баарысы  
Буту-колун жашырбай  
Дорбол чыгат дечи эле.  
Куран жатып үстүнөн  
Кат жүгүрөт дечи эле.  
Ошо катты көтөрүп  
Ат жүгүрөт дечи эле.  
Карагайдын башында  
Чыны болот дечи эле.  
Чыны менен жүргүзгөн,  
Зымы болот дечи эле.

2. Ушул орус чыкканда  
Кара жол кылар көлүнду,  
Эсепке алар жеринди,  
Кайсандар сенде чама жок,  
Капкандин чабар белинди.
3. Ушул орус келгенде,  
Аштык чыгар жерди алар.  
Бәэден туулган керди алар,  
Ошондо  
Менменсинген эрди алар.  
Бузукту журтка көп салар.
4. Капкандин чапты белинди,  
Каптап алды элинди,  
Сурап алды жашынды,  
Каттап алды башынды.
5. Бул орусту карасан,  
Ченчи салып жерди алды.  
Бәэден туулган керди алды,  
Карды салык байды алды,  
Кача турган жайды алды.
6. Милтеси жок мылтыгы,  
Түтөгөнүн айтайын.  
Жылдан жылга орустун  
Күчөнүн айтайын.
7. Заманың келди жакындан,  
Тайган иттей такымдан.
8. Көч алды болор орусун,  
Сары журт болор конушун.  
Жайлоо тургай төр кайда,  
Жайылып жаткан эл кайда,  
Ачып кирер көр кайда?

PDF Compressor Free Version

9. Бул орусту карасан,  
Суу-сууга салды бекетти,  
Болуштарды карасан,  
Катынындай кекетти.
10. Жасоолдор келет шарактап,  
Жардынын жалгыз атын карактап.
11. Акча катты койнуна,  
Насыя түштү мойнуна.  
Азаматтан күлкү өлдү,  
Айдап жүрүп жылкы өлдү.  
Жорго жолдон суурулду,  
Кайран заман куурулду.  
Бей-бечара момундар  
Баткак болуп жуурулду.
12. Ушу заман тар заман,  
Азуулуга бар заман,  
Бечарага зар заман.
13. Устаранын мизиндей,  
Оодарылган дүнүйө.
14. Шум жалгандын белгиси—  
Карагайдын таңында,  
Элик болду элибиз.  
Каптаган түздү көтөргөн.  
Көлүк болду элибиз.  
Башка чапса былк этпес,  
Өлүк болду элибиз.

#### «ТАР ЗАМАН» ЖӨНҮНДӨ

«Арстанбек – кыргыз эли башынан өткөргөн бир топ алааматы күчтүү, капсаланы катуу, кан төгүлгөн кызыл кыргындуу күндөрдү көрөт. Менменсинген эрлер өлүп кетет. Кыргыз жерин катын-баланын ыйы, эр азаматтын үшкүрүгү басат. Заман кыйчалыштап, олку-солкусу көбөйөт. Арстанбекке ушул заман кыйчалыштаганы менен гана бүтчүдөй түрү көрүнөт. Бул кезде тили, дини башка, табы мыкты, күчтүү жоо кыргыз жерине жакындал келип калат. Бул орус падышачылыгынын кабары кыргыз элине катуу угулат. Эл арасында капсалаң катуу жүрөт. Көчмөндүү эл ары кетет, бери кетет. Малы, башы чачылат. Аңсыз эле мындан мурун чабылып, чачылып, тукулжураган эл акырында Россия падышачылыгына айласыздан туруп берет. Арстанбек замандын ушундай түрүн көрүп туруп, «Тар заман» поэмасын ырдаган. Бул поэмасында Арстанбек замандын түрүн чебердик менен мүнөздөйт. Элдин малы, башы, жер-сүсүсүнән айрыларын айтат. Элдин таалайсыз келечегин сүйлейт... Арстанбек «Тар

заман» поэмасын ырдаганда, бул поэма эрstanбекtin ти-  
линиң кесип, көлгө салуу керек, – деп жарыялайт, – анткени ке-  
лер жамандык бир ырчынын, бир сынчынын оозунда болот», –  
деп ақындын өлүмүн негиздеп түшүндүргөн. Эл бузукунун ти-  
лине кирип, ақынна кол көтөрө алган жок. Кайта аны «Бул-  
булум» дешип барктаپ, асман-айга көтөрүштү.

Арстанбек «Тар заманды» 1860-жылдардын ичинде чыгар-  
ган. Бул поэмасын кийинки 15–20 жыл ичинде эл алдында үзбөй  
ырдап жүргөн. Ошондуктан Арстанбек «Тар заманын» улам  
өзгөртүп, ондоп, анын көркүлүгүн артыра берген. Арстанбек-  
тин көзү өткөндөн кийин, поэма көп бурмаланып, бузулган. Кээ  
бир ырчылар поэмага өз сөздөрүн да, ырларын да кошуп жибе-  
ришкен. Анын алгачкы түрүнүн тарпы гана калган.

Акын бул ырды он беш жыл бою үзбөй ырдап, күнүнө бир  
нече жолу кайталап айтса да, эл андан кымындай жадап койгон  
эмес. «Тар заманды» укканда, көз жаштарын салаалатып, ба-  
шына түшкөн мындай каран күнгө айласыздан гана чыдашкан.

Падышалык Россия қыргыз элин каратып алуудан мурда  
қыргыз жерине бийлигин тургузарын Арстанбек мурунтан эле  
эл арасында какшап ырдап жүргөн.

Кара жол кылар көлүнду,  
Коруп алар жеринди.  
Кайсандар сенде чара жок,  
Капкандай чабар белинди.

Бул ырын Арстанбек қыргыздардын уруу баштаган кан,  
баатырлары ынтымакка келип, күчтөрүн бирге жыйнап, бул  
күчтүү жоого каршы турса экен деген тилек менен айткан. Би-  
рок бай-манаптар падыша өкмөтүнүн зордугуна каршы туруунун  
ордуна Арстанбектин тилин кесип, көлгө салып жоготуу араке-  
тиnde болушкан. Бир топ қыргыз уруулары, аларды баштаган  
Балбай баатыр сыйктуу кайсы бир илгери тилемтүү адамдар па-  
дыша өкмөтүнө баш ийбөөгө аракет кылат. Бирок бул аракеттер  
антаалап, ар кайсы жерден чыгып, туташ күчкө ээ боло албайт.  
Өз ара жоолашып жаткан қыргыз уруулары жарапшип, ынты-  
макка келишкиче, падыша өкмөтүнүн экспедициялык войскасы  
қыргыз элин чаап, жерин басып алды. Арстанбектин айтканда-  
ры келе баштады. Падыша өкметүү қыргызды каратып алары  
менен ага кылган жабырчылыгын Арстанбек өтө таамай мунөздөп,  
«Бәэден тууган керди алды, ченчи келип жерди алды» деп элдин  
жер-суусунан айрылып, малы таланганаң айтат. Падыша  
өкмөтүнүн бийлигинен қыргыз эли эзилип кутула албасына көзү  
жетип: «Жайлло тургай төр кайда, ачып кирер көр кайда?» –  
деп мунканып, канырыгы түтөйт».

Т. Саманчин

«Өткөн тарых, ар мезгил ар кыл көз караштагы адамдарды  
жаратат. Себеби адам ошол доордун, мезгилдин духун өзүнө сини-  
рет, канчалык өз доорунан, мезгилиниң башкача болоң десе да  
боло албайт, мезгил агымына каршы сузө албайт. Бир мезгилде  
жашап өткөн ақындар да ошол өз мезгилиниң кулу да, үнү да,  
жарчысы да болушкан. Арстанбек ақын да ошондой эле. Неге-  
дир анатан ошол өз мезгилиниң ақынның кийин башка бир мезгил-  
дин, «советтик» деп аталган мезгилдин партиялык идеологдору  
«соккуга алышкан», «тепкилешкен». Анткени алар мезгилге,  
турмушка, элдин абалына Арстанбек жашаган доордун көзү менен  
карашкан эмес, жүз жыл кийинки саясат менен карашкан. Кы-  
зык, Арстанбек, же Калыгул жүз жыл кийин бийликке келчү,  
болгону 60–70 жыл жашачу коммунисттик партиянын саясаты-  
на ылайыктап ыр жазыш керек беле? Андай кылганда алардын  
ыры «туулбай жатып тұна чөкмөк».

Бирок советтик саясат, коммунисттик тоталитардык идеоло-  
гия Арстанбектин ырларынан «ката» таап чыкты. Советтик көз  
карашка ылайык келбейт деп чыкты. Силердин эле ата-эннер Арстанбектин атын уккан менен анын ырларын окуй алышкан  
эмес, себеби китеpterин чыгарбаган, кол жазмалары «темир сан-  
дыкка» салынып, анын атын атагандар «эл душмандары» ката-  
ры эсептелген.

Эчак көзү өткөн Арстанбек аны билген эмес, ырларынын  
тагдыры ошондой күнгө кабыларын ойлогон да эмес, ал эмнени  
көрсө, көөдөнүнө кандай ой келсе ошонун баарын ырга айланта  
берген. Чыныгы ақын деген ошондой болот: бул же тигил сая-  
сатка ылайыктап ыр чыгарбайт, адамдын оюн, насилин, ички  
дүйнөсүн ырга айланта берет.

Арстанбек ошондой тагдырда жашады. Акын ырларын бил-  
бей калган өткөн XX қылымдын 50–90-жылдарынын муундары  
гана көп нерседен утулду...»

А. Муратов

### Суроолор

1. Арстанбектин бул ырынын элдин әркендиги жана эзилгендиги ме-  
нен кандай байланышы бар? Эгер байланышы болсо, аны эмне менен да-  
лилдейсін? Эгер байланышы болбосо, ага кандай жүйө келтире аласын?
2. Арстанбектин бул ыры орус эли менен болгон ынтымакка доо келтире  
алабы? Же «Тар заманда» айтылғандар падышалык Россияга гана тиешелүүбү?
3. Жер-суунду тартып алып, өзүндү такыр жерге сүрүп салган падыша-  
лык Россия бийлигинин саясатын достуктуу аркасы менен иштелген дешке  
болобу?
4. Арстанбек ақын қыргыз элинин чыныгы атуулу, эр азamatы болгон-  
бу? Же бир уч байлардын мүдөөсүн көздөгөнбү? Ырларга таянып, далилде?
5. Арстанбектин атуулдук ар-намыстуулугунан үлгү алууга болобу? Же  
анын ырлары адамды бузуп көебү?

6. Сен жашаган заманын жана анын тағдыры жөнүндө Арстанбекце түшшөлөл аласынбы?

PDF Compressor Free Version

7. Жеке түйшүк ар бир адамда бар, бирок андан ейдө көтөрүлүп, жалпы элдин мұдоосун, түйшүгүн акылга салып илктоонүн, ыр аркылуу ага канат бүтүрүп айттуунун пайдасы барбы?

8. Коз караптысыз, эгемендүү Кыргыз Республикасынын түзүлүшү менен Арстанбектин купуя тилеги ишке ашты дешке болобу?

### Тапшырмалар

«Тар заман» ыры поэма деп да, кара ыр деп да атальп жүрөт, бирок ал чыгарма элдин эртеңи жана башына түшкөн мүшкүлү жөнүндө ой жүгүрткөндүгү менен маанилүү экендиги белгилүү. Чыгарманың өзү келки, бирок ал атайы сан санагы менен 14 ыр түрмөгүнө айландырылып берилди. Минтүү ар бир түрмөкко өзүнчө конүл бурдуруу, ой токтотуу инетинен жарапды. Эми ушул ырларга саресеп салып, байкоо жүргүзүп көрсөн.

1. «Тар замандагы» ырлар мезгили боюнча боло элек жана болуп жаткан окуялардын топтошуусунан кураглан. Ошол 14 ыр түрмөгүнүн ичинен кайсынысын боло элекке, кайсынысын болуп жатканга кошуу керек?

2. Боло элекке таандык ыр түрмөктөрүнде кандай ойлор айтылыптыр?

3. Болуп жатканда билдириген ыр түрмөктөрүнде эмнелер баяндалыптыр?

4. Сыр чуба

Төмөнкү саптарда акын эмнени айткысы келген?

1. Заманың келди жакындаап, тайган иттей такымдап.

2. Устаранын мизиндей, оодарылган дүнүйө.

### ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ

«... Ал гениалдуу акын болгон»

Чынгыз Айтматов

«Токтогул Сатылганов – байыркы кыргыздардан келаткан токмөлүк өнердүн залкар окулу»

Раиса Кыдырбаева



1. Кыскача өмүрү. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал уллуу акын Токтогул 1864-жылы Кетмен-Төбө өрөөнүндөгү Кутчу-Суу деген жерде туулган. Атасы Сатылган жамактап ырдай койгон, куйкум сөздүү, куудул киши болгон. Буудай, жүгөрү эгип, эптеп күн көргөн. Апасы Бурма элдик ырларды, жомокторду көп билген, ошол чөлкөмдө кошокчулугу менен атагы чыккан адам экен. Демек, ушундай чөйрөдө өскөндүктөн, Токтогул 13 жашынан эле ырдай баштаган 1889-жылы июнда манап Бактияр Суусамырдагы (Кетмен-Төбө Суусамыр болуштуруна кирген) толкун жөнүндө Олюя-Ата уездинин начальниги Каллаурга билдириүү жиберет. Ошол себеп боюнча 11-июнда бир топ адам менен Ийри-Суу жайлоосунан Токтогул кармалат. Андан Наманган түрмөсүнө айдалып келип, суракка алынат да, 8-августта сот Токтогулду өлүм жазасына өкүм чыгарат. 18-августта өлүм жазасы 7 жылдык мөөнөт менен каторгалык сүргүнгө алмаштырылат. Токтогул Сибирге айдалат. Андан 1905-жылы жаз айларында Омбу, казак жергеси аркылуу качыш чыгып, декабрь айында эл-журтуна келип жеткен. Бирок төрт жыл бою Талас, Аксы ж.б. жерлерде жашырынып жүргөн. Токтогул Сибирден качыш келгендиги жөнүндө 1909-жылы 20-декабрда падыша төбөлдөрүнө өзү билдириген. Минтүүгө Сибирден 1905-жылы аны менен бирге качыш келген Айдараалынын 1909-жылы декабрь айында кармалышы себеп болгон. Акындын мойнуна түрмөнүн сыйыртмагы кайрадан салынышы мүмкүн болучу. Ошол себептен бир эмес, бир нече жолу падышалык төбөлдөргө арыз менен кайрылып, кечирим сурап, туулган жеринде жашай берүүгө уруксат сураган. Бул арыз каралып, бирок канааттандырылган эмес. Ошол себептен Токтогул 1910-жылы июль айында экинчи жолу камакка алынып, Наманган түрмөсүнө отургузулган. Бирок 1904-жылдарды падыша уулдуу болгонуна байланыштуу жарыяланган мунапыстын негизинде уллуу акын 1910-жылдын ноябринде азаттыкка чыккан. Анткени ал мунапыс боюнча егер күнөөлүү качкын 1904-жылдын 11-августуна чейин

каторгалык тартиптен бошонгондон кийин, ачыкта жаша жеткөн жеринен качса, ал кайрадан Сибирге айдалмак эмес. Ал эми Токтогул 1904-жылы 7-августта колуна бир жылдык паспорт алып, Балаган уездинин Яндинск болушуна жашоого (эркин) жиберилген. Мунапыс боюнча ал Фергана өрөөнүң кетүүгө укук алган. Бирок жергиликтүү төбөлдөр Токтогулду жана ал сыйктуу сүргүндө жүргөндөрдү жерине кетириүүгө шашылбаган. Көлдоруна керектүү документтерди берген эмес. Бул Токтогулдуң чыдамын кетирип, качып чыгышына бирден бир түрткү болгон.

1917-жылдагы падышалык бийликтин кулатылышын, Октябрь революциясынын женишин Токтогул кубаныч менен тосуп алган. «Тенчиллик доор чыккана, териме батпай семирдим» – деген абын. 1919-жылы «Кандай аял тууду экен, Лениндей уулду» деген ырын чыгарган. Кийин жаны уюшулган колхозго мүчө болуп кирген. 1933-жылы 17-февралда өзүнүн турагы Саз-Жийдеде 69 жаш курагында кайтыш болгон. (Абындын Сибирге айдалышына жана азаттыкка чыгышына байланыштуу материалдар тарыхчы К. Молдоқасымов тапкан архивдик документтерге негизделди.)

**2. Көрүнүшү.** Чыканактай болгон кичине, эти чымыр, күш түмшүк, сакал-муруту, чачы агарган, бирок көздөрү оттой күйүп турган, сүйкүмдүү киши экен. Бутунда көлөч маасы, үстүндө кара чаар чыт тышталган пахталуу чапан, башында кара көрпө тебетей, анын төбөсү аппак сурп менен тышталган (Т. Үмөталиевдин эскерүүсүнөн).

**3. Устаттары.** Чонду, Эсенаман, Сартбай. Чонду – бул кадымки Арстанбек менен айтышкан, Айтыке ырчы менен ата-бладай болуп жүргөн төкмө. Эсенаман – Жангарач, Байтиктөр менен замандаш, Женижок менен айтышкан абын. Сартбай – ырчылыгынын күчү менен бир барган жеринен кырктай жылкы айдап келген, «Саринжи-Бөкөй» сыйктуу дастандарды айткан залкар абын.

**4. Керемет тағдыр.** Токтогулдуң чыгармачылыгы етө бай. Эл оозунан анын ар кандай көлөмдөгү 109 ыры, бир дастаны («Кедейкан») жазылып алынган. Ушунун өзү анын ооздон түшпөгөн, ырдаган ыры угуучулардын көкүрөгүндө уюп калган элдик абын экенин далилдайт. Бул – элдин мүдөө, максатына төп келтире ырдагандык. Экинчи өзгөчөлүк – ал ез ырларынын каарманы. Негизинен абындын дидары, жеке тағдыры ырларына өрүлүп, чырмалыш калган. Бул атайы иштөлбөген табигый көрүнүш. Учунчүдөн, Токтогулдуң абындык турпаты улуттук мүнөзүн, ой-тилегин, кыяльын, насаатын, санаасын, адеп-ыйманын өзүнө батырыш турат. Бул – керемет тағдыр жана керемет кубулуш.

**5. Комузчулугу.** Токтогул алтымыштан ашык күүнүн автору. «Тогуз кайрык», «Мин кыял», «Чон кербез» өндүү элге кенири

тараган күүлөрү бар. 1928-жылы анын 18 күүсүн музыка изилдөөчү А. Затаевич жазып алыш, 1934-жылы аны Москвадан чыккан «Кыргыздын аспаптык 250 күүсү жана обону» деген китепке кошкон. Абын күүлөрдү уч топко – кара күү, залкар күү, кол ойнотмо күү деп бөлгөн.

**6. Айтыштары.** «Манапты эәрчип эт жеген мадырайган соргок» Арзыматтан баштап Токтогул отузга жакын абын менен айтышкан. Алардын арасында ырчынын тул карасы Эшмамбет, кара жаак Калык, төкмө Алымкул, залкар Барпы менен ырдашкан алым сабактары бар.

**7. Айткан дастандары.** Токтогул «Манас» эпосун, «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Шырдакбек», «Нариккан», «Кедейкан», «Саринжи-Бөкөй», «Олжобай менен Кишимжан», «Ак Мөөр» дастандарын айткан. Бирок андан бизге жеткени – «Кедейкан», ал Калык Акиевден жазылган.

**8. Шакирттери:** Эшмамбет Байсейт уулу, К. Акиев, А. Усөнбаев, Б. Алыкулов, Коргоол Досуев, А. Огомбаев, Ш. Шеркулов.

**9. Мезгилдештери:** Женижок, Тоголок Молдо, Ныязаалы.

**10. Ысым ыйгаруу.** Кыргызстандагы көп мектептергө, филармонияга, өзү түүлган районго, совхозго, суу сактагычка, ГЭСке Токтогулдуң ысымы берилген.

**11. Наам.** 1965-жылдан адабият, искусство жана архитектура жаатындагы эмгек синирген чон таланттарга Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлык ыйгарылат. Бул наамга Т. Абдумумунов, А. Токомбаев, А. Токтомушев, Ч. Айтматов, Т. Үмөталиев, Н. Байтемиров, Ж. Мамытов, Б. Жакиев ж.б. татыктуу болушкан.

**12. Өрүштүү өнөр.** Токтогул жөнүндө опера, кинофильм, бир нече драма, симфониялык чыгармалар бар. «Токтогул» операсы 1940-жылы коюлган. «Токтогул» көркөм фильмى 1969-жылы тартылган. Абындын өмүрүн чагылдырган К. Жантөшевдин «Эл ырчысы» (1952), 1960–1970-жылдарда Р. Шүкүрбековдун «Абындын үмүтү», Т. Абдумумуновдун «Сүйүү жана үмүт», К. Маликовдун «Айланган тоонун бүркүтү», Т. Касымбековдун «Алымкан», Б. Жакиевдин «Мин кыял» драмалары жазылган. В. Власов «Токтогул» деген симфониялык поэмани жараткан. Г. Айтиев Токтогулдуң Бишкек шаарындагы эстелигин (1976) жасаган.

**13. Улама.** «Токтогулга табият ырды канча берсе, комуз күүсүн андан да көп берип салыптыр. Анын жасаган комузун керегеге жөлөп койсо, өзүнөн өзү үн чыгып, булбул болуп сайрайт, кишиче сүйлейт...». Мындай уламалар абындын көзү тириүү кезинде эле эл арасында көп айтылган.

Кара күрмө шай кийип,  
Бойлогула кыздар ай,  
Кадыр, көнүл бар чакта  
Ойногула, кыздар ай.  
Кайрылып келбейт өмүрүн,  
Ойлогула, кыздар ай.  
Ойной албай, күлө албай,  
Ойногонду биле албай,  
Кайран жашты картайтып  
Койбогула, кыздар ай!..

Кызыл күрмө шай кийип,  
Бойлогула, кыздар ай,  
Кызуу көнүл бар чакта  
Ойногула, кыздар ай,

Кылчайып келбейт өмүрүн,  
Ойлогула, кыздар ай,  
Ойной албай, күлө албай,  
Ойногонду биле албай,  
Кызык күнүн өткөрүп,  
Койбогула, кыздар ай!...  
Кызыл жибек түрдө бар,  
Кызыл тилим сүйлөп ал.  
Кылчайып келбейт өмүрүн,  
Кыз экенде гүлдөп ал.

Жашыл жибек түрдө бар,  
Жансап тилим сүйлөп ал.  
Жанып келбейт өмүрүн,  
Жаш экенде гүлдөп ал,  
Жалтанбагын, качпагын,  
Жаш ойнобос көрдө бар.

Кайран өмүр барында,  
Балалыктын чагында.  
Гүлкайырдай гүлдөп ал,  
Күлгүн жашын барында,  
Карылык кууп жеткен сон.  
Кайран өмүр өткөн сон,  
Кара чым басып дененди,  
Каларсын жердин жайында...

\* \* \*

«Гүлдөп ал» деген чыгарманын ырдалышын жазуучу Т. Ка-  
сымбеков «Келкел» романында мындайча берген: «Тыяктан эле  
шангирап ырдап келе жаткан ырчынын абазы шатыра-шатман  
зоокту суу жайпап өткөндөй тып басып кетти. Бул тааныш, көбү  
канып, көбү укпай калып ынтызар болуп жүргөн абаз. Оюнун  
ташташип, бир тарабы дуу жөнөкөй ырчынын алдын тосо, бир  
тарабы арттан дүрдүгө калышты.

*Кара күрмө шайы кийип,  
Бойлогула, кыздар ай...»*

Бул ыр жөнүндө филология илиминин доктору Р. Кыдырбаев  
минтип айтат: «Өмүрдүн, сулуулуктун гимни, жаштыктын  
көз ачып-жумгучка өтүп кетчү тездиги – акындын лирикалык  
ырларынын башкы жана түпкүлүктүү касиети, ал элдик күйгөн,  
секетбай ырлары менен тыгыз байланыштуу. Бул планда акын-  
дын мүнөздүү ыры – «Гүлдөп ал». Ал ырында өмүрдүн учкулду-  
гун, ошол сонун курак өтө электе жагалданып-жасанып, гулкай-  
ырдай гүлдөп алууга үндөйт. Кызыл түс, гүлкайыр – кыргыздын оозе-  
ки чыгармачылыгында жаштыктын, гүлдөөнүн символу...»

### Суроолор

1. Бул ырды «өмүрдүн жана сулуулуктун гимни» десе болобу?
2. Акын эмнеге үндөп жатат?
3. Жаштыктын көз ачып-жумгучка өтүп кетер тездиги кайсы ыр сапта-  
рында берилген?

### Тапшырмалар

1. Ойлон: 1. Акын: «Кадыр, көнүл бар чакта ойногула, кыздар ай»,  
«кайран өмүр барында, гүлкайырдай гүлдөп ал» – дейт. Ойнол, гүлдөп алуу  
деген эмне? Жаркын маанай менен күлүп-жайнап жүрүүбү, шаан-шөкөт  
менен кочодо бийлеп, ырдап басуубу, кечелерге дайыма катышып тuruубу?  
Же кандай?..
2. «Жаш курак бул түбөлүктүү эмес» – акын ушинтип айтат. Жаштык  
кайратын, жигерин, демиң ташкындаган куракта эмне иш бүтүрүү керек?  
Эсиндеби, кыягла мас болуп дөөгүрсүгөн Бокмурун Көкөтөйдүн ашына айкол  
Манасты чакырттай коюп кандай мүшкүлгө тушукканы.
3. Ырды көркүү оку.
4. Бул ыр саптары кандайча уйкашат? Байкоо жүргүз.  
*Улгу: Барында – чагында (калганын өзүн тап)...*

### АЛЫМКАН

Атка салган дилдейсин,  
Ачылган кызыл гүлдөйсүн.  
Бир күнү оору, бир күн соо...  
Алымкан, азабың тартсам билбейсин.  
Бетегелүү майданым,

Пейили жакшы жайдарым!  
Көлөкөлүү майданым,  
Көөнү жакшы жайдарым!

Букардын тоосу бурулуш,  
Бурулуп учат улуу күш.  
Бурулуп мага келе кет,  
Алымкан, мундууга салбай кыйын иш!..

Кашкардын тоосу кайрылыш,  
Кайрылып учат улуу күш.  
Кайрылып мага келе кет,  
Алымкан, карыпка салбай кыйын иш!..

Саркештеп тиккен жоолугун,  
Сарсанаа кылат жоругун.  
Көккештеп тиккен жоолугун,  
Көп санаа кылат жоругун.

Токтогул черткен «Жаш кыял»  
Тындасан боло, Алымкан,  
Ак шайы жоолук колго алыш  
Булгасан боло, Алымкан.  
Аз күнчөлүк өмүрдө,  
Жыргасан боло, Алымкан!..

\*\*\*

1. Бул ырга Р. Кыдыраеванын түшүндүрмөсү:  
« – акын сүйгөнү Алымкан жөнүндө классикалык махабат лирикасын жаратат;  
– акын сүйгөн кызына карата болгон алоолонгон ысык сезимин ачып, ички арман-кумарын өзгөчө эргүү менен төгөт;  
– ашыгын «ачылган кызыл гүлгө», көркө көрк кошкон дилдеге, аптапта жанды сергиткен «көлөкөлүү майданга» салыштырат;  
– аны улуу тоолордун бийик чокусунан учуп чыккан улуу күш (бакыт күшү) катары санап, махабат зардабын тарткан өзүнө келип конуусун сабылып суранат;  
– акын сүйгөнүн «саркештеп тиккен жоолугун» өзгөчө бир сүймөнчүк менен эскерет. Анткени күллурган ал жоолук сүйгөнүнүн, махабаттын символикалык элеси, аны эстеген сайын лирикалык каарман «сары санаага» батып, жаштык кумары өзүнөн-өзү ашып-ташат».

2. Алымкан Токтогулга замандаш, ал Аксы багытындағы Субан деген бардар кишинин кызы болгон. Бул кыз да Токтогул-

PDF Compressor Free Version

ду жакшы көргөн, бирок атасы макул болбой Алымканды каалбаган күйөөгө берип жиберген. Токтогул түрмөдөн келгендөн кийин, Алымкан ақынды өзү чакыртып, тай сойдуруп, мейманчылайт. Башына сүлөөсүн бөрк кийгизет. «Көзүм жанынызда жок болсада, көңүлүмдөн чыккан жоолугум белиниздө болсун» деп өзү жасаган белбакты Токтогулдуң белине курчайт (эгер кызыксан, бул жөнүндө Т. Касымбековдун «Келкел» романынан окуп алсан болот).

### Тапшырмалар

1. Ырды жатта.
2. Акындын Алымканды сүрөттөшү: «Атка салған дилдейсин», ... (калганын өзүн улант).
3. Акындын өз ал-абалынын сүрөттөлүшү: «Сарсанаа кылат жоругун...» (калганын өзүн тап).
4. Акындын отүнүчүү: «Кайрылып мага келе кет...» (калганын өзүн тап).
5. Алымкандын кийинки тагдыры жөнүндө эмнени кошумчалай аласын?

### ЖАШТАРГА

Жагалданып байге алса,  
Күлүк ат көркү жарышта.  
Жакшы болсоң азамат,  
Болбос ишке тырчыгып,  
Жаман сөзгө барышпа.  
Андан көрө жадырап,  
Жакшы сөз менен арышта.  
Жакшы кийсен, жаш балдар,  
Көйрөндөнүп элирбе.  
Жаш кезинден кызмат кыл,  
Баркынды билген элине.  
Кез-кез келчү меймандан,  
Тамагынды катпагын.  
Душманың алданып,  
Элиндин сырын сатпагын.  
Бет келген жоодон качпастан  
Ишеничин актагын.  
Жаш кезинден жаркылдап,  
Эмгегинден талбагын.  
Кагыштырып калп айтып,  
Көрүнгөн жерге барбагын.

### Тапшырмалар

1. Ырды көркүү оку.
2. Бул ырдын «Гүлдөп ал» менен «Алымкандан» айырмасын аныкта?
3. Ушул ыр боюнча өзүндүн жүрүш-турш эреженди түзүп көрсөн. Улгү: 1. Болбос ишке тырчыкпа (калганын өзүн улант).  
2. ... ... ...  
3. ... ... ...

## КОШ, АПАКЕ!

PDF Compressor Free Version

Боздодун, апа, боздодун,  
Кайгымды кайра козгодун.  
Кайрат кылсан болбойбу,  
Тириүмдө жоктодун...  
Каруун кетет, кейибе,  
Кулак сал менин кебиме.  
Ажалым жетип өлбөсөм,  
Карчыга вуштай айланып,  
Келермин кайра элиме!  
Айланайын апаке,  
Балапандай баккансын,  
Ак сутунду эмиэин,  
Бооруна басын жаткансын.  
Мага окшогон жалғызды,  
Зарлап жүрүп тапкансын.  
Айланайын апаке,  
Уккун менин сөзүмдү.  
Картайганда көп ыйлаң,  
Алдырба мунга көзүндү.  
Ажалым жетип өлбөсөм,  
Акыр бир күн алармын  
Керимбайдан өчүмдү!

«Кош, апаке!» деген ырдын жаралышына себеп болгон окуяны акындын чыгармаларына көп жылдар бою изилдөө жүргүзгөн окумуштуу Ж. Таштемировдун эмгектеринен жолуктурууга болот. «Кетмен-Төбе өрөөнүндөгү эл, – деп жазган ал, – жети ата жана бир атага бөлүнүп, Рыскулбектин балдарынын әзүүсүнөн кутулуш учун каршы көтөрүлүп, бир нече жолу чабыш болгондон кийин: «Эл колдоруна курал алып, Анжыянга басып киргени жатат, тез аскер жибергиле», – деп манаптар Намангандын гарнizonунан солдат сурашкан болчу. Алтымышка жакын солдат шашылыш жиберилип, алар Кетмен-Төбөгө жетери менен топ-топко бөлүнүп, тизмедеги адамдарды кармаш учун жүрүп кетишип, 11-июндан туну (1898-жылы) көп адамдарды туткундашкан. Анжыянга басып киргени жаткан коркунучтуу адамдардын тизмесинде Токтогул да көрсөтүлгөн. Ал ак жеринен жалган жалаа менен кармалды. Жергесинен айдалып жөнөрдө, жыйналып келген элге кайрылып, «Кош, элим», «Кош, апаке» деген ырлары менен ичтеги күйтүн билдириген».

### Суроолор

1. Бул ырдан кейигендик байкалабы?
2. Апасын акын кандай сөздөр менен сооротот?

3. Энеси сооронду деп ойлоого болобу?

4. Акын эмнеге мүнкүрөген эмес? Же капыстан пайда болгон оор кырдаалда шылкыйбай башын көтөрүп, апасын үмүттенгөндүргөсү келгениби?  
Деги ушул ырдын далдасында турган Токтогул кандай адам?

## АЙЛАНГАН ТООНУН БҮРКҮТҮ

Күн тийбес тамда жатамын,  
Күч кетип, эс ооп, алсырап.  
Алдымдан нымдуу сыз өтөт,  
Айласыз жатам жалдырап.  
Козголоор менде дарман жок,  
Кол, бутта кишен шалдырап.

Тим жатсам далае сабашат,  
Тил билбей солдат балдырап.  
Араачалар адам жок  
Аябай эстен тандырат.

Айланган тоонун бүркүтү  
Ак жерден торго чалындым.  
Комузду күүгө келтирген  
Колума кишен салдырдым.  
Ойлонуп түшкө кирбекен  
Көркоолорго багындым.

«Айланайын тийбе», – деп,  
Айласыздан жалындым.  
Кысталгандан өлсөм дейм,  
Кымбатын кыйбайм жанымдын.  
Күү чертип, эркин сайраган,  
Күкүк элем наалыдым.  
Күжүрмөн тынбай чуркаган,  
Күлүк элем талыдым.  
Кор болбой турган алтын баш  
Күйүттө жүрүп карыдым.  
Көз жашын эстеп, ич күйөт  
Сүйүшүп алган жарымдын.  
Он жашар жалгыз баламды,  
Ойлонуп күндө сагындым.  
Зарлантып койгон күнөөсүз,  
Заманага таарындым.

Токтогул менен кошо сүргүндө болгон Болот Жыртаков деген адамдын эскерүүсү: «Мени, Токтогулду жана бир тобубузду

Байкал темир жолунун туннелине иштөө үчүн жибериштүр. И кутскиден 25 километрчелик алыска кеттик. Аскалуу тоону тешүү, корум ташты шилеп, кумду ташуу оной болбайт экен. Мына ушундай жумушта төрт жыл бою иштеп жүрдүк. Кирпич заводунда, таш көмүр шахтасында да иштедик. Айдоодо жүргөнүбүзгө жети жылча болуп калды, оор эмгек, начар турмуш, кыйноо менен кыстоо, мунун үстүнө элди-журтту, бала-чаканы сагынуу кошул-ташыл болуп кетти».

### Суроолор

1. Айланган тоонун бүркүтү деген ким? Ал эмне үчүн торго чалынды?
2. «Күкүк элем, күлүк элем» дегенин кандайча түшүнсүн?
3. Акын заманага таарынганын айтат. Күнөө кимде? Жети ата менен бир ата өз ара каршылашпай койсо, «түрмөгө түшүү, Сибирге айдалуу» деген иштер болбайт эле да. Туулган жеринде ойноп-күлүп журо бермек. Рыскулбектин балдарын «Беш каман» атыктырып ырдан, тапканы ушубу?
4. «Тек жүрсөн, ток жүросүн» деген макалдын акынга тиешеси барбы?
5. «Ачкачылык менен суукту, солдаттардын ыза-кордугун баштан откөрүп, Сибирь жолдорун жоо басып, Байкалга жетип, жолдо тилемчилик кылып жүрүп да акын адамга болгон ишенимин жоготкон эмес. Сакал-чачты агарткан сүргүндүн адам чыдагыс оор шартында аны ошол ишеним сактап жана аман алып калган» (Р. Кыдыраева) деген ой жүгүртүүгө кошулууга болобу? Балким, акындын ден соолугунун мыктылыгы же чыдамкайлыгы себеп болгондур?

### Тапшырмалар

1. Үрдү жатта.
2. Уйкаштыктарына байкоо жүргүз.

### ЭҢСЕГЕН ЭЛИМ АМАНБЫ? /

Эңсеген элим аманбы?  
Ээгимдеги сакалым  
Элсизде жүрүп агарды.  
Булбул элем сайраган  
Мунканып айтам саламды.  
Арзып жүргөн ажырап  
Элим аман барсыңбы,  
Ээрчишип ескөн жашымдан  
Теним аман барсыңбы?  
Кызыл кыргак тагынган  
Келин аман барсыңбы?  
Мен кеткенде аркамдан  
Чыккан аман барсыңбы?  
Кулак салып ырымды,  
Уккан аман барсыңбы?  
Малай болуп жалданып,  
Ыйлагандар аманбы?

Кара оокатка жандарын,  
Кыйнагандар аманбы?  
Жан тынымын дүйнөдө  
Кылбагандар аманбы?  
Кек келтекке жыгылып  
Кыйрагандар аманбы?

Коюн багып байлардын,  
Кул болгондор аманбы?  
Бир жыл акы – бир кейнек,  
Пул болгондор аманбы?  
Жайы-кышы жаанга  
Суу болгондор аманбы?

Сар самандай саргайып,  
Зарлагандар аманбы?  
Жыйын-топту аралап,  
Барбагандар аманбы?  
Каршылык менен кармалып,  
Калкымдан кеттим айдалып.  
Калын кыргыз элиме  
Кайтадан келдим айланып.

Кайнап, күйүп чок болдум,  
Кайгылуу күнгө токтолдум.  
Калын кыргыз элиме,  
Кайрылып келген окшодум.  
Каргашалуу заманды,  
Кайгырып көрдүм амалды.  
Кайрылып келип турамын,  
Кадырман журтум, аманбы?

### Суроолор

1. Акын малай болуп ыйлагандар, кара оокатка жалданып кыйналгандар, кек келтекке жыгылып кыйрагандар, кой багып кул болгондор, жайы-кышы жаанга суу болгондор, күч-кубатын байларга сордургандар, жыланай-лак тоо-тاشты жол кылгандар, сары самандай саргайып зарлагандар, жыйын-топту аралап барбагандар менен учурашат. Ал Арзыматты, Керимбайды, Байгазыны ойго албайт. Эмне үчүн? Алар акын эңсеп келген элдин ичине кирбейби?

2. Токтогул 1905-жылы Сибирден качып элине келген. Демек, ал бул учурашуу ырын 41 жашында ырдаган. 41 жашты эл сөзү менен айтсак кылыштай кындан сууруулуп турган, ал-күчтүү курак. Анан акындын сакалы эмнеге агарды?

3. «Кайнап, күйүп чок болдум» деген ыр сабынын маанисин чечмелө? А «Кейибеймин кеткенге, өкүнбаймүн откөнгө. Мен ыраазы боломун, эл-журтумду көргөнгө» дегенин кандайча түшүнсө болот?

Эсенгүл карыя бул Бууракандын белиндеги Эшмамбет менен учурашууну Токтогулдуң өз оозунан уккан. Ал минтип айтчу экен.

... Сагызган изи кар жаап койгон. Өгүзүнө өбөктөй минип кой жайып жүргөн койчудан:

- Тетиги кумдамага күш салып жүргөн кимдер? – дегенде:

- Ал Байгазы болуш, Тогуз-Тородон туйгүн алыш келген экен, ошого коен куудуруп салып жүрөт, – дейт.

- Алардын арасында Эшмамбет барбы?

- Узун, чоң кара сакал, толмоочу Эшмамбет.

... Бууракандын белин карай бастырып жөнөдүм. Ойлодум, адегенде ырдабайын, Эшмамбет бирдеме десе, анан өзүнө жара-

ша көрөйүн. Эшмамбет тааный кооп эле:

- Кунандын оозун керген бейм,

Кудайым чындаап берген бейм.

Куюгуп элден адашкан

Кургурум Током келген бейм? – деп, мага учурашып ырдай баштады... – дечү эле Токтогул (*Акын Т. Абдиев топтогон материалдардан*). Эшмамбет андан ары учурашуусун мындайча уланнат:

Аргымак оозун керген бейм,

Аябай кудай берген бейм.

Айдалып кеткен Сибирге,

Акын Током келген бейм?

Акындыгы кыргызга

Маалым Током келген бейм?..

Каранын оозун керген бейм,

Каардуу торго кармалган,

Кара жол Сибирь айдалган,

Кара жаак, кайкы тил

Кайраным Током келген бейм?!

Күлүктүн оозун керген бейм,

Күнадыр келип кармаган,

Күйүттүү күндө зарлаган,

Күмүш жаак, күлүк тил

Күкүгүм Током келген бейм?

Кара чепкен, кыйма тон,

Кийген Током келген бейм?

Камакта туткун көп жылы

Жүргөн Током келген келген бейм?

От араба, машине

Минген Током келген бейм,

Залимде туткун көп жылы  
Жүргөн Током келген бейм?

Маскөөдөгү түрмөдө.

Жаткан Током келген бейм.

Баабединдер жар болуп

Баккан Током келген бейм?

Итке чеккен чанага

Түшкөн Током келген бейм.

Ичкилиикке кара чай

Ичкен Током келген бейм?

Андан ары Эшмамбет «алты жылы пияда баскан, алтындын кенин талкалап казган, жети жылы пияда баскан, жездин кенин талкалап казган, күнү-түнү пияда баскан, күмүштүн кенин талкалап казган Током келген бейм» дейт. Анан «Түрмөдө жаттың байланып, тууганга жетпей зарланып, тууруна кондун, Токтогул, туруттай күштай айланып», – деп келет да, «Абалтан ишин ак экен, ачылыптыр бактыныз, ачылгандын белгиси – айланып элди таптыныз» – деп күтүктайт. Анан жылаңајк, жыланбаш басканын, жыты сасык там үйдө жатканын, этеги жок, чолок тон кийгенин, күнөөсү жок жалынга күйгөнүн, Токтогул менен кошо айдалган 62 кишинин адатын, аман калган санатын сурайт. «Бозортуп солдат баарынды айдап алды, Токтогул, Молдосан менен Карабаш, кайда калды, Токтогул?» Кулдамбай, Мамыр, Курама кайда? Тирүү бекен? Айдыраалы, Супатай, Сары эмне болду? Шадыбекчи? Баратаалы, Салбанды көрдүнбү? Чыйбыл кайда? Кыдыраалы балбан эмне болду? Сибирге айдалгандардын канчасы өлдү? Аларды көмө алдынбы? Ушулардын баарын ыр менен сурайт. Эшмамбет дагы «Аман көрдүн, Токтогул, арканда жалгыз баланды, Күп дөөлөтүн бар экен, кучактадын жарынды» – деп айтат. Токтогулдуң баласы өлүп, аялы кетип калгандыгынан кабарсыз экен. «Ачылтыр күдай жолунду, арылткан экен шорунду, аттан түшчү, Токтогул, бир кармайын колунду, кое бербей карышып, коюн-колтук алышып, кучакташып турайын», – деп Эшмамбет ырчы чыныгы ниетин айтат. Ошондо Токтогул минтип ырдайт:

Амансынбы, карагым,

Азыраак айткан сөзүнө.

Алсырап кетип барамын.

Эч кабарын албапсын,

Имерилип барбапсын,

Өлгөндө турпак салбапсын,

Аркамда жалгыз бalamдын...  
 Калк угар кызыл тилимди  
 Кадырымды сураган  
 Кара жаак инимби?  
 Башта жөнөкөй ырчы экенсин,  
 Эми кадырын көпкө билинди.  
 Эл угар кызыл тилимди,  
 Эсендигим сураган,  
 Эки көздөн аккан жаш  
 Эки беттен кулаган  
 Эшмамбет кичүү инимби?..  
 Жанымда бирге жүргөнсүп,  
 Жазганымды сурадын,  
 Жайы-кышы пияда,  
 Басканымды сурадын?  
 Жамандык менен жакшылык,  
 Тартканымды сурадын.  
 Жамбынын кенин талкалап,  
 Казганымды сурадын.  
 Ак эшендин ишинен  
 Алтымыш эки кишинин  
 Адатын менден сурадын.  
 «Аманы канча калды» – деп,  
 Санатын менден сурадын...  
 Алтымыш эки кишиден,  
 Айдалган элдин ичинен,  
 Кутубай, Бакай, Качканак  
 Качып чыккан баштараак.  
 Муратаалы, Мурзабек  
 Мурун качып келди эле.  
 Аркасынан Калдамбай  
 Куба качып келди эле.  
 Муратаалы эр эле,  
 Кас санаган душманга  
 Ооозун ачкан бөрү эле  
 Бу да калды Маскөөдө.  
 Молдосан менен Карабаш,  
 Айдалып бардык аралаш.  
 Жолдоштордон айрылып,  
 Бетимди жууду кара жаш...

Токтогул андан ары Айдараалы өзу менен бирге келгенин, Сары уста Сибирде экенин, Курама менен Мамыр Саратүпкө барғанда кайтыш болгонун, Баратаалы, Чыйбыл, Салбан жолдо көмүлбей калганын, Кыдыраалы балбандын атылганын, 81 жаштагы Өмүрбек да өлгөнүн айтат. Анан:

Тентуштарым өлгөндө,  
 Көргөнүм жок, Эшмамбет,  
 Терен көрүн кен казып,  
 Көмгөнүм жок, Эшмамбет.  
 Кайран эрлер өлгөндө,  
 Кабакка сүрөп койду окшойт,  
 Карга, кузгун, ит-куштар  
 Тарпын талап тойду окшойт... – дейт. Анан төмөнкүлөрдү кошумчалайт:

### БУУРУЛ БОЛУП КАРЫДЫМ

Тоо башында сайраган,  
 Торгой элем биерде.  
 Топ солдатка туш болуп,  
 Тозок тарттым тиерде...  
 Булбул элем наалыдым,  
 Буудан элем талыдым.  
 Мусапыр болуп өткөрдүм  
 Мырзалык жаштын жарымын.  
 Мундуу күндө көп жүрүп,  
 Буурул болуп карыдым.

Күкүк элем наалыдым,  
 Күлүк элем талыдым.  
 Күйүт менен өткөрдүм,  
 Күлгүн жаштын жарымын.  
 Көркүм кетип, ушинтип,  
 Көк ала болуп карыдым.  
 Басайын десем муунум жок,  
 Отурар алтын туурум жок,  
 Оюмдан кетпес бул кордук,  
 Ойнотом десем уулум жок...

### БАЛАМ ЖОК

... Кабактын жолун өрдөдүм,  
 Капаланып чөлдөдүм.  
 Кабакта уктум келатып,  
 Карапалымдын өлгөнүн.  
 «Эрге тийип кеткен», – деп,  
 Катынымдын жай-жөнүн.  
 Мен кеткенде төрт жашар,  
 Аркамда калган чырагым.  
 Учуп кеткен булбулдуң  
 Ордун сыйип туралын...

... «Карып атам келди», – деп  
Кайтканымды белгилеп,  
Кайрылып тосуп делбиреп,  
Канатын жайып чыгарым,  
Карангылап өчүптур,  
Кантейин жалгыз чырагым!  
Караптымдан ажырап,  
Капалуу күндө туралын.  
Катын менен баланын  
Кабарып билбей сурадын...

PDF Compressor Free Version

**Кошумча маалымат.** Бул эки акындын учурашуусун К. Акиев жазып тапшырган. Бардыгы – 991 сап ыр. Андан башка да бир вариант бар, ал 434 сап. Мында да Эшмамбет: «Капталдын куму эзилет, кайберендин изиби? Кармалып кеткен элимден, кадимки Током жүзүбү? Адырдын куму эшилет, ак жолборстун изиби, айдалып кеткен элимден, акынным Током жүзүбү?» – деген өндүү эргиген түрмөктөр менен баштайт.

Бирок жалпы жонунан К. Акиев тапшырган вариант менен езегү бир. Эмне үчүн эки вариант? Себеби жөнекөй. Бул учурашуу – элге абдан кенири тараган ыр. Аны угууга күштар болуп сурангандар да абдан көп болгон. Ошондой өтүнүчтер боюнча эки акын бул ырды көп аткарышкан. Ал эми ошол ар бир ырдалышында ыр сөзмө-сөз кайталанбайт, жалпы сомосу бир болгону менен башка вариант жаракалат. Бул оозеки чыгармачылыктагы жана төкмө өнөрүндөгү табигый көрүнүш. Ошентип, ушундай же ушул өндөнгөн кырдаалдан кийин эки вариант пайда болгон.

Р. Кыдырбаева мындайча түшүндүрмө берет: «Эшмамбет Токтогулду «булбулум», «күкүгүм», «торгоюм Током» деп сүймөнчүлүк менен атын атап, Сибирге айдалган тарыхын, анын көргөн азап-тозогун баяндап өтөт жана акындын баштан өткөргөндөрүн айтып берүүсүн өтүнөт. Токтогул ага өктөсүн, жалгыз баласы Топчубай көз жумганды топурак салып акыркы жолуна узатып койбогонуна таарынычын айтат.

Ушундай чегинүүдөн кийин башкы темага өтүп, Эшмамбет менен саламдашып, өз башынан өткөргөндөрү, сүргүндүн катаал жолунда жок болгон достору, жолдоштору жөнүндө баяндап, Эшмамбет тарабынан айтылып, бирок аягына жеткирилбеген сюжетти уланткандай болот. Бири төкмөлүк менен айтып өткөн ой, экинчи акындын төкмөлүк менен айткан жообун талап кылат, ушул ык менен чеберлердин айтышы түзүлөт».

### Суроолор

1. Эшмамбет эмнелерди сурады?
2. Ал суроосунан кандайча жанылышып калды?

3. Токтогул эмнеге таарынган?  
4. Токтогулдуң «Жанымда бирге жүргөнсүп» дегенин кандайча түшүнсө болот?  
5. «Буудан элем, талыдым» – дейт акын, бул сөз анын ақындыгына тиешелүүбү, же деп соолугунабы?  
6. «Отуар алтын туурум жок» дегени эмнеси?  
7. Эшмамбет түрмөдон келген Токтогулдуң оозун араандай ачып жүгүргөн күлүкке окшостурат. Муну кандай караисын? А балким, «керген бейм», «берген бейм», «келген бейм» деп уйкаштыруу учун эле колдонуп жатпасын?  
8. Токтогул өлгөн баласын учуп кеткен булбулга, чырактын очкөнүнө салыштырат. Булбулдуң учуп кетиши менен чырактын очшүү оной эле нерсе да, анда эмне үчүн перзентинин чарчап калышын ошол оной көрүнүшкө окшостурат? Же акын булбулдуң безене сайраши менен чырактын өзөмүрүнө чаккан жарыгын көнүлүнө түйдү бекен?

9. Токтогул түрмөде жүргөндө баласынын чарчап калганы аз келгенисип, аялды да башка күйөөгө тийип кетет. Бул тағдырдын жазасыбы? Же «Токтогулду өлдү, биротоло келбайт» деп үмүтүн үзүп койгонбу? Балким, аялды баласы чарчап калгандан кийин, улам эске түшүп турган оор кайгынын унутуш үчүн турмуш шартын өзөрткөндүр, башкача жашоо издеп кеткендир... Сенин жекеке пикириң кандай?

### Тапшырмалар

1. Адегенде эки акындын учурашуусун окуп чык, анат аны мазмуну боюнча канча белүктөн тургандыгын аныкта?
2. Сөздүккө жаз: пияда – жөө; жамбы – илгерки заманда акчанын ордуна жүргөн, уютулган күмүш: туур – алгыр күштарды кондурууучу жыгачтан жасалган атайын отургуч: Ак эшен – Мадали эшен, ал 1898-жылдагы Анжыян которулушун жетектеген: Токтогулду манаптар ушул көтөрүлүшкө катышкан деп, жалган жалаа менен карматышкан, баабедин – күдай жолуна бериле турган садага.

### ДҮНҮЙӨ

Келеринде, дүнүйө,  
Толукшуп чыккан айдайсын.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Суу жүрбөгөн сайдайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Өзөнгө бүткөн талдайсын.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Өлүмдөн бетер алдайсын.  
Келеринде, дүнүйө,  
Мөмөлүү дарак шактайсын.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Суу жетпеген кактайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Ай менен күндөй жарыксын.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Таманы түшкөн чарыксын.

Келеринде, дүнүйө,  
Кош тегирмен ноодойсун.  
Кетеринде, дүнүйө  
Көз жетпес бийик зоодойсун.

Келеринде, дүнүйө  
Алтын жагоо күштайсын.  
Кетеринде, дүнүйө  
Кышкы чилде муздайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Алтын така тулпарсын.  
Кетеринде дүнүйө,  
Артынаң кууса жеткирбес,  
Айланып учкан шумкарсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Алтын тутка түркүксүн.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Туурдан учкан бүткүтсүн.

Келеринде, дүнүйө,  
Кебелбес эрдин мүлкүсүн.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Көрүүдөн качкан түлкүсүн.

Келеринде, дүнүйө,  
Байгеден чыккан аттайсын.  
Кетеринде дүнүйө,  
Мөмөсү түшкөн шактайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Кубулуу тоодо уларсын.  
Кетеринде, дүнүйө  
Куйругун жанчкан жылансын.  
Келеринде, дүнүйө,  
Кериде жайык конушсун.  
Кетеринде, дүнүйө  
Капкагы сынган комузсун.

Келеринде, дүнүйө,  
Чытырман калың токойсун.

PDF Compressor Free Version

Кетеринде, дүнүйө  
Жыртылган тери чокойсун.

Келеринде, дүнүйө,  
Ак үйгө салган айнексин.  
Кетеринде, дүнүйө  
Туткасы сынган чайнексин.

Келеринде, дүнүйө  
Ала кар жаткан бийиксин.  
Кетеринде, дүнүйө  
Мергенден качкан кийиксин.

Келеринде, дүнүйө  
Жыйырма беш жаштайсын.  
Кетеринде, дүнүйө  
Жыдыган кара чачтайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Айчыгы алтын туудайсын.  
Кетеринде, дүнүйө  
Соолгон кудук суудайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Булутсуз тийген күндөйсүн.  
Жанаша чыгып ыргалган  
Жазгы талдай бүрдөйсүн.

Кетеринде дүнүйө  
Булут баскан түндөйсүн.  
Карап алса көнүлүн,  
Кармаса колго кирбейсин.

Келеринде, дүнүйө  
Түнкүсүн жарык айдайсын.  
Адамдын көөнүн сергиткен  
Жашыл гүлдүү жайдайсын.  
Кетеринде дүнүйө  
Кайрылып карап койбогон  
Кайыры жок байдайсын.

Келеринде, дүнүйө,  
Жаз бүрдөгөн терексин.  
Жагалдантып көнүлдү  
Жаш, карыга керексин.  
Кетеринде, дүнүйө  
Түбү түшкөн чөлексин.

Келеринде, дүнүйө

Ташып чыккан булаксын.

Кетеринде, дүнүйө

Желсиз очкөн чыраксын.

Келеринде, дүнүйө

От жакпай оргуп кайнайсын.

Күн тийгендөй жаркырап

Күлө багып жайнайсын.

Дүнүйө чиркин ушундай,

Колундан качкан күшундай.

PDF Compressor Free Version

«Дүнүйө» деген ыр Токтогулдуң даанышман ақын экендигин тастыктап турат. Төмөнкү берилгендерге көз жүгүрт.

#### Келеринде дүнүйө

1. Толукшуп чыккан айдайсын.
2. Өзөнгө бүткөн талдайсын.
3. Мөмөлүү дарак шактайсын.
4. Ай менен күндөй жарыксын.
- ... ... ...
20. От жакпай оргуп кайнайсын.

#### Кетеринде дүнүйө

1. Суу жүрбөгөн сайдайсын.
2. Өлүмдөн бетер алдайсын.
3. Суу жетпеген кактайсын.
4. Таманы түшкөн чарыксын.
- ... ... ...
18. Желсиз очкөн чыраксын.

Мындаи келеп-келеби менен айтылып, салыштырылган көрүнүштөр менен ақын әмнени айткысы келген?

#### Биринчи көз караш

«Дүнүйө» түшүнүгү «дүйнө, дүйнө жүзү» дегенди жана мүлкүү, үй тиричилигиндеги байлыкты туюндурат. Бул ырда «дүнүйө», «байлык» түшүнүгүнө туура келет. Демек, дүнүйөн, байлыгын болсо, толукшуп чыккан айдайсын, мөмөлүү дарак шактайсын, алтын жагоо күштайсын, алтын така тулпарсын, чытырман калын токойсун, ай менен күндөй жарыксын, айчыгы алтын туудайсын, ташып чыккан булаксын, от жакпай оргуп кайнайсын... Адамды адам кылып турган – байлык. Ошондуктан ал бийик. Жок болсо – аны издейсин, бар болсо – аны коргойсун, көбейтөсүн. Байлык – бул жалпы түшүнүк, ал көп акчаны (сом, доллар, дилде, тенге), көп мүлкүү (товарды) билдирет. Адам, чындыгында, акчанын, товардын, дүнүйөнүн кулу. Муну төмөндөгү пикир менен аныктаса да болот: «Чөнтөгүндө дилден барда канга да салам бербейсин. Бул бир укмуш нерсе го, чиркин! Жанындан да, үй-бүлөндөн да артык го! Жокту бар кылат. Барды жок кылат. Адам заттын тириүлүгү ошого казыктай байланып калган». (Э. Өмүратауновдун «Жыландар канышасы» романынан). Мунун жалган

жери барбы! Эгер колунда байлыгын, акчан жок болсо, анда сен суу жүрбөгөн сайдайсын, таманы түшкөн чарыксын, мөмөсү түшкөн шактайсын, күйругун жанчкан жылансын, капкагы сынган комузсун, түбү түшкөн чөлөксин... Улуу ақын Токтогул бул ыры менен байлыктын маанисин эң сонун чечмелеп берген. Андан үйрөнүү – ар бир инсандын милдети.

#### Экинчи көз караш

«Дүнүйө» – бул байлыкты, чоң чөнтөктүүн даңазалаган ыр эмес, ал тириүчүлүктүн, бар болуп жашоонун данкташы. Көптүн арасында, көчтүн карасында тириүчүлүктүн ырыссысын көрүп, бирөөнү алдабай, чыныгы ак мээнет менен жашасан, ошол чыныгы дүйнө. Көзүн көрүп, жаркырап турган дүйнө – бул бейиш, бул бак-таалай, бул адамдын келкели. Кеткен дүйнө – бул тозок, бул талкалануу, өчүү, өлүү, жок болуу. Ошондуктан, бар болуп жашоо, тириүлүктүн насибин тартуу, ак пейилди жоготпоо: толукшуп чыккан айдай, мөмөлүү дарак шактай, булутсуз тийген күндөй, айчыгы алтын туудай, ташып чыккан булактай, алтын така тулпардай болуу. Эгер кишинин адамдык касиети өчсө, оюн арамдык бийлесе, ал рухий жактан өлөт, анан ал түбү түшкөн чөлөктөй, капкагы сынган комуздай, соолгон кудук суудай, таманы түшкөн чарыктай көрексиз. Демек, ар бир тириүү пенденин алдында эки жол бар, бири – жарык дүйнө, экинчиси – каранги дүйнө. Улуу ақын ошол эки дүйнөнү алаканыңа салат, бирок экеөнүн бириң тандап ал дебейт, ақылың менен андал түшүнүүнү өзүнө калтырат.

#### Тапшырмалар

1. Ушул «Дүнүйө» деген ырдын негизинде келип чыккан эки көз карашты салыштыр. Сенин оюнча, экеөнүн кайсынысы түүра?..
2. «Дүнүйө» деген ыр боюнча класста талаш-тартыш мүнөзүндөгү талкуу уюштургула.
3. Ой-пикир далилденүүгө тийиш. Ошондуктан тиешелүү жергиликтүү жана гезиттик материалдарды да пайдалан.

#### ӨМҮР

Ат арыбас болсоочу,  
Жаш карыбас болсоочу.  
Жаратканы чын болсо,  
Жай-жайына койсоочу.

Кызыл онбос болсоочу,  
Кызы буралбас болсоочу.  
Көгөргөнү чын болсо,  
Гүлдөр соолбос болсоочу.

Жибек онбос болсоочу,  
Жигит өлбөс болсоочу.  
Жигит менен кыз өлсө  
Жерге көмбөс болсоочу.

Чөп куурабас болсоочу,  
Көз тунарбас болсоочу.  
Кызыл жүзү бозоруп,  
Кыз кубарбас болсоочу.

Картан өмүр жыйырма беш,  
Жашка баар болсоочу.  
Кайран жанды кол менен  
Жасап алар болсоочу.

Өзөнгө элим толсоочу,  
Өмүр өтпес болсоочу.  
Жашка ажак келбес болсоочу,  
Жакшы адам өлбөс болсоочу.

Балалыкта гүл чайнап,  
Балапан күштай толорсун.  
Кайран өмүр өткөн сон,  
Кайрылып келбей коёрсун.

Аргымак болсон ноёрсун  
Ак болот болсон жоёрсун.  
Алтындаи өмүр өткөн сон,  
Артына келбей коёрсун.

### Тапшырмалар

#### 1. Ырды көркүү оку.

2. Ойлон: – Өмүр – бул ар бир адамдагы төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки аралык. Демек, бир келген жарапуу – бул өмүр. Ал ошонусу менен кайталангыс, ажайып, асыл, сулуу жана бийик. Бирок жараткан ошол бергенин баарын эмнеге алып коет, өмүрдү эмнеге түбөлүктүү кылбай? Неге жаш карыйт? Бергенин кайра алып койгон жаратканын жаңылыштыбы?

– Ошол өмүрдүн толукшуган бир курагын өткөрбей коюуга болобу? Бул жаш карыйбайт, ат арыбайт дегендик да. Токтогулдуң «Гүлдөп ал» менен «Алымканды» ырдаган курагы очтубу, же экинчи өмүрүн жашап жатабы? Демек, өмүр өтпес болуш үчүн эмне кылуу керек? Саяымбай, Женижок, Саякбай, Арстанбек, Тоголок Молдо, Барпы ж.б. сыйктуу экинчи өмүргө (чыгармаларында жашап жаткан) ээ болуу зарылбы? Кантип?

– Акындын ою боюнча адам 25ке чыккандан кийин картайбай, так ошондой болуп – толуп турган курагы, тепсе темир үзөнгүнү үзгөн кайраты менен дагы 60–70 жыл жашаса деген тилеги туура эле да. Анда жараткан (кудай, тенир) мындай берешендикти адамга неге ыйгарбады? Анда өмүрдүн өтүшү, гүлдүн солушу, чөптүн куурашы табигый мыйзамченемдүү эле нерсе да.

### КАРЫЛЫК

Көмүрчүнүн атындаи  
Кыйшан болгон кезегим.  
Көп өмүрүм өткөрүп  
Шайпан болгон кезегим.

Араба тарткан тор аттай  
Оор болгон кезегим.  
Омурткамдан жыртылып  
Жоор болгон кезегим...

Сайраган булбул тилинди  
Бууйт экен карылык.  
Сайгактай болуп өмүрдү  
Кууйт экен карылык.

Картайып кеттим, Токтогул,  
Кара чачым ак болуп,  
Кайран жашты жоктодум,  
Канаттуу күштай балалык,  
Кайрылып келбейт окшодун.

Белди эңкейтип күчтү алды,  
Берметтей аппак тиши алды.  
Бузулуп урап короосуу,  
Булдурттап кызыл тил калды.

...Бир кезекте байкасам,  
Кериде кызыл тал элем.  
Келин-кыздын жанында  
Кеп сүйлөчү бала элем.  
Кеч киргендө кадимки  
Күйүп турчу шам элем.  
Керектүү күчтүн барында  
Керилген булбул жан элем.

Бул кезекте байкасам,  
Кериге оттооп мал болдум,  
Кезегим кетип башымдан  
Кебимди таппай дал болдум.  
Келин-кыз түгүл бу кезде  
Кемпириме зар болдум.

...Күндө уч убак май берип  
Сыйласан келбейт жашчылык.

Назар

Күнүгө арман күү чертип,  
Ыйласаң келбейт жашчылык.

Күндө мәенет тарткызып,  
Кыйнасан кетпейт карылык.  
Боюна туташ чапталган,  
Туйласаң кетпейт карылык.

Күндө мундуу күү чертип,  
Чакырсан келбейт жашчылык.  
Күрөк менен күмүштү  
Сапырсан келбейт жашчылык.

Бакшы болуп кыйкырып,  
Бакырсан кетпейт карылык.  
Бычагынды этине  
Батырсан кетпейт карылык.

Күндө үч убак телмирип,  
Жалынсаң келбейт жашчылык.  
Бүтүн денен алтынга  
Малынсаң келбейт жашчылык.

Арстандан бетер качырып,  
Чамынсаң кетпейт карылык.  
«Арбак урган шүмшүк» деп  
Таарынсан кетпейт карылык.

...Элден мурун энкейтип,  
Белимди алды карылык.  
Эки бутту жылдырбай  
Кишен салды карылык.

Үстү-үстүнө үшкүртүп,  
Күчүмдү алды карылык.  
Дал ортомду бүкчүйтүп,  
Мүчөмдү алды карылык.

Шалбыратып теримди  
Этимди алды карылык.  
Айдай тунук тастайған  
Бетимди алды карылык.

Карайлатып тунартып,  
Көзүмдү алды карылык.  
Эми билсен, онбогур,  
Өчүн канды, карылык!

Балдан таттуу ооздон  
Сөзүмдү алды карылык.

Ушинтип жүрүп акыры  
Өзүмдү алды карылык.

Айткан сөздү угузбай,  
Кулакты алды карылык.  
Жаштыктын соккон дубалы,  
Урап калды карылык.

Жетимишке барганым,—  
Жеткирип айткан арманым.  
Жемирилген жарга окшоп  
Кетти менин дарманым.

Жаш кезекте жабыгып  
Жыргал көрбөй зарладым.  
Жетимиш жашка туш кылып,  
Армандуу дүйнө, алдадын.

Эсил кайран, Токтогул,  
Эркин жашты жоктогун.  
Эсил өмүр, гүлдэй жаш  
Эки келбес окшодун.

Кайрып чертчү, Токтогул,  
Кайран жан, кайрылып келбейт окшодун,  
Картайып белим бүкчүйдү,  
Калкымдан кетер окшодум.

### Суроолор

1. Бул ыр арманбы? Арман болсо, ал жалан Токтогулга таандыкпы?  
«Карылык да байруган жаш» деп арман кылбай койсо не болот? Сен буга  
эмне деп жооп айттар элэн?

2. Адам өлүмдү жакында тып келаткан карылыктан корккондуктан ар-  
ман кылабы? Кээ бирөөлөрдүн «бала-чаканын алдында алса, кудайга арма-  
ным жок» деп шүгүрчүлүк кылганын кандай түшүнсө болот? Же бел бүкчүйп,  
көз тунарып, тиш түшүп, кулак укпай калганга адамдын зәени кейибى?  
Анда Токтогулдин «Өмүр» деген ырындағыдай өмүрдүн өтпөгенү эле аззел го.

### Тапшырмалар

Үөрдү башынан аягына чейин окуп, адамдын кантит карыганын сыйпатта-  
ган саптарга токтол.

Үлгү: «Көмүрчүнүн атындей, кыйшан болгон кезегим». Кыйшан болгону  
капка салынган көмүрдү артканда, жонунда жоору бар байкуш ат кыйшан  
этип буралып аран басат. Карыган адамдын ал-абалы ошого барабар. (Ушуңдай  
7–8 салты өзүн аныкта).

Эки эли тилим сүйлөсүн,  
Эки эли тилим өзү эмес,  
Ээрчиген добуш үндөсүн,  
Эсилин Токон көзү өтсө,  
Эсине алыш ким көрөт  
Энилчек баскан мүрзөсүн?..  
Элимден кетсем мейличи,  
Эркинде элим гүлдөсүн.

Кара тилим сүйлөсүн,  
Кара тил жалгыз өзү эмес,  
Комузум добуш үндөсүн,  
Кайран Токон көзү өтсө,  
Кайрылып келип ким көрөт  
Кара чым баскан мүрзөсүн?..  
Калкымдан кетсем мейличи,  
Калың журтум гүлдөсүн.

Боз булбул Токон сүйлөсүн,  
Боздогон жалгыз тил эмес,  
Борумдуу добуш үндөсүн.  
Боз булбул Токон көзү өтсө,  
Бурулуп келип ким көрөт  
Боз турпак баскан мүрзөсүн?  
Арандан кетсем мейличи  
Аркамда элим гүлдөсүн!

Улуу акын кайтыш болор алдында да «Элимден кетсем мейличи, эркинде элим гүлдөсүн», «Арандан кетсем мейличи, аркамда элим гүлдөсүн!» – деп калайык-калкка жакшылыкты, өнүгүп-өсүүнү каалаган. Ушул ырында «Кайран Токон көзү өтсө, кайрылып келип ким көрөт, кара чым баскан мүрзөсүн?..» деген ой да айтылган. Бирок эл өзүнүн таланттуу уулун унутуп койгон жок; 1) акындын калк арасында калган мурасын топтол, үзгүлтүксүз китең кылыш чыгарып келатат; чыгармаларынын эки томдук жыйнагы 1968-жылы өзүнчө, 1989-жылы дагы өзүнчө чыгарылган; 2) анын ысымы менен Мамлекеттик сыйлык белгиленген; 3) акындын өмүрүн чагылдырган бир нече адабий чыгармалар жазылган; 4) мааракелери белгиленип турат, мисалы, 1989-жылы акындын туулган күнүнүн 125 жылдыгы өткөрүлүп, атайы ага арналган илимий конференция болгон, «Кербез» аттуу фильм элге көрсөтүлүп, сүрөт көргөзмөсү ачылган; Москвада салтанаттуу кече өткөрүлгөн; 5) сөөгү коюлган жерге бейит белгиси салынган ж.б.

Кыскасы, кыргыз эли өзгөчө, төкмө акындардын ичинен Сатылган уулу Токтогулга өзүнчө, өзгөчө сый-урмат көрсөтүп келүүдө. Ар бир нерсенин кайрымжысы болот. Бир кездеги Токондун чыгармалары аркылуу элине көрсөткөн сый-сыпаты кайра өзүнө ағылууда.

### «КЕДЕЙКАН» ДАСТАНЫ

Бул дастандын эки варианты бар. Бири – К. Мифтаков 1923-жылы А. Үсөнбаевден жазып алган. Экинчиси – Токтогулдуку. Аны Калык Акы уулу жазып тапшырган. Бирок мунун да кыс-картылган варианты бар, ал 1950-жылдан бери акындын китеңтерине басылып келе жатат. Ырас, бул дастан элдики. Бирок бул чыгармада улуу акындын кошкон салымы да бар, бир кыйла өлчөмдө анын көз карашы да чагылдырылган. Ошол себептен «Кедейкан» эпосу Токтогулдуун чыгармалары менен бирге берилип жүрөт.

Дастандын баш каармандары: Керәэз (Кедейкан), Гүлсаана кемпир жана Азимкан. Алардан тышкaryы Керәэздин 4 жолдошу, Ак эшen, кожо-молддор катышат. Илгери кыргыз катуу ачарчылыкка учурап, туш-тарапка тентип, кайын саап, кыздары шимүүр шимип, жардылыктan итке минип, азып-тозгон кезде, Түркмөн жерине кангып барган Кураманын Керәэз деген баласы болот. Ал төрөлө электе атасын, үчкө чыкканда энесин жутуп, томолой жетим калат. Аны Гүлсаана деген кемпир асырап алат. Бирок жетимдин жүргөн жери ызы-чуу, Керәэз бассада, турса да бир жүргөн өзүндөй төрт жолдош таап алат. Бешөө такай уурулук кылышат. Мен баймын дегендөн Керәэздин уурдаш жебегени калбайт. Ошондо аны кармаш учүн хандын жигиттери сары изине чөп салып, сая түшөт. Бир жолу кармалып, кайра төрт жолдошунун жардамы менен бошонуп кетет. Аナン Гүлсаана кемпирдин акылы боюнча Керәэз Кыйба (Хива) шаарына Ак эшенге кол берүү учүн жөнөйт. Куур тон, куу чокойлуу кедей нечен күн, нечен түн жол басат. Акыры буттары шишип, басалбай көчүгү менен жылып олтуруп, Кыйба шаарына жетет. Мечиттин жанына жатып алып: «Эшенид кайдан табамын, ага кантип кол берем», – деп буркурап ыйлай берет. Аңдан кийин анын кабарын угуп келген эшенин бутун кучактап буркурайт. Ак эшen аны таза кийинтип, неөкөр кылыш алат. Он күн отөт. Ошондо Керәэз дагы Ак эшенге барып сыр сурап, Азимкандын эшенид катуу кадырлап-кастарлаарын, сураса чымындай жанынан бөлөгүн берерин угат. Оболу, эшen: «Айтчы, Кедей сыйрыңды, толтурайын кеминди» – деп мактаннып салат. Керәэз жымдей түшөт. Аナン Ак эшенге сырын ачат. Көрсө, ал канаты бар жан алгыч азирейил периштеге жолугуп калыптыр, ал Керәэздин чымындай жанын алмак экен. Он уч күн неөмөт бериптири.

Он күн өтүп, эми үч күнү калды. Аナン шордуу бала жан таслим болот. Үч күндүк өмүрдө бала кандын тагын **PDF Compressor Free Version** «Азимкандын тагын үч күнгө сурап бер?» – дейт Керээз. Кечээ эле бит басып өлгөнү турган кедей бүгүн кан болгусу келип калганын кара. Ак эшен эми эмне кылат. Азимкан чымындај жанаңын бөлөгүн аябайт деп салбады беле. Өз сөзүнө өзү чалынат. Олуя киши калп айтмак беле. Жүйөгө жыгылып, кан ордосуна Керээзи ээрчтип барып, үч күнгө такты сурап берет. Үч күндүн ичинде Кедей элди чогултуп, казынаны ачтырып, жартысын калайыкка таратып берет. Ошентип, журтту колуна алат. Жер-жердин баарында увазир жар чакырып жүрүштү.

Кимдин кимдин заманы,  
Кедейкандын заманы.  
Алтын тагын алдырып,  
Азимдин кетти амалы.

Үч күн өтөт. Жан алгыч азирейил периште Кедейкандын жанаңын албайт. Көпчүлүк: «Таксыр, Кедей каныбыз, Багындык сизге баарыбыз», – дейт. Жетим бала, жесир аялдан тартып казынадан алган дүнүйөгө карк болуп, Кедейканга ыраазы. Азимкан тактан ажырап, элден куулат. «Каргасам кара таш кылам, колу-бутунду шал кылам, көздөрүнду көр кылам, кулагынды кер кылам» деп опурулган Ак эшендин да күчү әч нерсеге жетпейт, такты Азимканга алып бермек түгүл өзү эл-журттан качып жоголот. Азимкан тентип кетет. Аナン Кедейкан энеси Гүлсаананы, төрт жолдошун алдырып, калыс сурак жүргүзүп, кандык доорун сүргөн экен.

#### Суроолор

1. Эл Кедейкан аркылуу эмнени айткысы келген? Уурулуктубу? Бийлике жетүүнүбү? Алдамчылыктыбы? Убададан тануучулуктубу?
2. Кедейкандын такка жетиши алдын ала ойлонулуп иштелгенби, же кезинде боло калуучу кокустукпу?
3. Алдамчылыкты, сенин оюнча, кечирүүгө болобу? Же алдамчылык ақылдуулуктун жемишби?
4. «Акылдуу дыйкан» жомогун эсте, аны V класстан окугансын, Кедейкандын бийликке келиши андан эмнеси менен айрмаланат?
5. Токтогул падышалык бийлик менен жергиликтүү бийликтен жапа чегет. 1898-жылдан 1910-жылга чейин азап тартат. 46 жашында сакалы агарып, буурул болуп карыйт. Ал эми «Кедейканда» Керээз такка отуруп, адилет сурак кылып калат. Мына ушул эки окуянын ортосунда кандай байланыш бар?
6. Кедейкандын кандыкты алып, калыстык менен эл сурашы Токтогулду кызыктырганбы, же ушундай бийликтин өкүм сүрүшүн каалаганбы?
7. Токтогул «Кедейкан» дастанын айттууга качан кызыккан? Түрмөден мурунбу, же түрмөден кийинби? (Божомолунду айт.)

#### АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫНАН

Философиялык лирика. Азыркы адабият таанууда лирика тематикалык багыты боюнча гражданык, философиялык, сүйүү жана пейзаждык болуп шарттуу түрдө бөлүштүрүлүп каралат.

Философиялык лирика: өмүр, жашоо, дүйнө жөнүндөгү субъективдин (адамдын) ички ой-сезимин чагылдырган ырлар. В.Г. Белинский мындай деп жазган: «акын ... бир эле убакта ойчул. ... Поэзия менен философия бири бириң жерибестен, өз ара ушунчалык жуурулушуп кетишет, кайсы бир философиялык чыгарманы алды менен поэтикалык деп, ал эми поэтикалык чыгарманы философиялык деп алууга болот».

Кыргыз философиялык лирикасынын тамыры акындар чыгармачылыгынан башталат. Акындар, биринчиден, ой күтүп, ой баккан ойчулдар. Аナン барып көкүрөктөгүсүн ыр менен төккөн төкмөлөр. Санат насыят, терме, үлгү ырларында ой толгоолордун эмне деген казынасы жатат. Алар аалам, дүйнө, өмүр, өлүм, адам, анын жашоосу, жакшылык менен жамандык, ынтымак, арзуу, арман, каниет кылуу сыйктуу алмустактан келе жаткан татаал, түбөлүктүү маселелердин тегерегинде ой жүгүртүп ырдашкан. М.: Женижок «он сегиз мин ааламды» оодарыштырып ырдаған. Анын ырларынын бир учу Тенирге төнүп, әкинчи өнүрү байыркы Кытай философиясына тамырлаш экендигин философ Ч. Өмүралиев тастыктайт. Ал эми Барпы «ойчул катары ааламдын жаралыш картинасы жөнүндө философиялык көз караштарынын өзүнчө бир бүтүн системасын түзгөн акын. Эгерде элдик философия менен байыркы даанышмандардан башталган идеялар боюнча дүйнө төрт кубулуштун – жер, суу, шамал жана оттун биримдигинен турат деп каралып келсе, Барпы ошол төрт кубулушту толук айткан» (К. Даутов).

Ал эми акындын «Айт, айт десе» деген ырында аалам менен адамдын ажырагыс биримдиги даназаланат:

Айт, айт десе ааламды айт,  
Аалам алга кадамдайт.  
Ар түркүн өнөр чыгарган  
Ааламдагы адамды айт.

«Ажал» деген ырында «Көрүнбес көзгө ажалдын көпкө сыйрын чечейин, чече албасам ошону, ырчылыктан кечейин», – деп жалпы философиялык маселе өмүр, өлүм жөнүндө ой жүгүртүүнү максат кылат.

Токтогулду даанышман акын экендигин айгинелеген ырларынын бири – «Дүнүйө». Дүнүйө – бул тирүүчүлүк. Акын аны эки өнүттөн карайт.

Бириңчиси: Келеринде, дүнүйө,  
Толукшуп чыккан айдайсын  
...Булутсуз тийген күндөйсүн.  
Жанаша чыгып ыргалган  
Жазғы талдай бүрдөйсүн.

Экинчиси: Кетеринде, дүнүйө  
Булат баскан түндөйсүн.  
Карарып алса көнүлүн  
Кармаса колго кирбейсин.

Демек, дүнүйө, адам жашоосу акын ырга кошкон, карама-  
каршы эки түшүнүктүн тутумунан турат. Улуу акын ошол эки  
түшүнүктүү алаканга салгандай элестүү сыйпаттайт.

Дүнүйө чиркин ушуңдай,  
Колдон качкан күшүндай,— деп бул айныксыз чындыкты  
моюнга алат.

Токтогул, Барпы, Женижок, Тоголок Молдо, Калыгул, Ар-  
станбек, Молдо Кылыч сыйктуу акындар өз заманынын алдынкы  
интеллектуалы катарында жалпы адамзат турмушуна таандык  
түбөлүктүү түшүнүктөр жөнүндөгү ырлары менен кыргыз филосо-  
фиялык лирикасынын салттуу үлгүлөрүн жаратып кетишкен.

## ЖЕНИЖОК КӨКӨ УУЛУ

«Ырга калганда, жаактуудан ага пендे түт келеби?  
Жең акең деген дүйнөнүн төрт түркүгү: жер, суу, жел,  
от санатын санжыргалап айткан киши да»

Токтогул

1. Кыскача өмүрү. Өтө Көкө уулу 1860-жылы Таластын Сары-Көбөн чөлкөмүндөгү Кызыл-Адыр (азыркы Кара-Буура районунун Жийде айылы) аймагында туулган. Өтөнүн чон атасы Жээналы. Андан Мураталы, Сейталы, Көкө. Көкөдөн Өтө, Болотой, Карагыз. Атасы менен апасы Алтынай удаа кайтыш болгон. Ошен-тип, үч бала томолой жетим калган, аларды чон атасынын бир тууганы Сейталынын баласы Баялы багып алган. Өтөнүн тестиер кезинде колуна барсылдак жара чыгып, айыккан жерлери ала болуп калат. Ошол ала оорусунун айынан Аксыга — таякелеринин колуна кетет. Ал жактан сабаты ачылып, окуп, жазганды үйрөнет. Аナン ырчылыкка оойт. Нурмолдо менен айтышып, аны женгенден кийин Өтө аты калып, Женижок атыгып кеткен. Турагы Аксы районундагы Кара-Суу кыштагы болгон. Өмүрүн ошол жерде өткөргөн. 1918-жылы оорунун айынан дүйнөдөн кайткан.

2. Мойнұна таш байлан... Ташкара чакан той берет. Кара курсактын камын жеп, Өтө да кемегенин жанында от жаккан-  
дарга аралашып жүргөнүн Ташкара байкап, бир жигитин чакырып: «Тәэтиги Өтөнү әмне кемегенин жанына жолотосунар? Ала  
менен ооруп кетиптири го! Оорусу элге жугат, бир көк жетим  
менен таластык көбөйбөйт да, азайбайт, алышп, мойнұна  
таш байлан, Кара-Бууранын суусуна салып ийгиле! Жообун мен  
берем»,—дейт. Эки жигит Өтөнү Кара-Бууранын жәэгине алышп  
келип, сууга салып жибермек болушканда, бала: «Жанымды аман  
койгула, акелер, Аксыдагы таякелериме качып кетейин», — деп  
жалынып жиберет. Эки жигит: «Экинчи көзгө көрүнбөгүн», — деп  
Өтөнү Аксыга качырып жиберишет да, «Баланы Кара-Буура суу-  
сuna салып жибердик», — деп Ташкарага калп айтып коюшат.

3. Айке. Ал кезде аксылыктар менен таластыктардын жайлосу  
жанаша болгон. Таластыктар менен аксылык Беки байдын альши-  
бериши жакшы экен. Күндөрдүн бириңде таластык бай сурап калат:  
— Канча балан бар?  
— Бирөө эле.



— Аял алсан, төрөп бербейби?

— Ай, эми кайдан? Картайып калбадымбы. Мага ким кызын бермек эле?

— Башка бербесе, кызымы мен беремин.

Ошентип, эки бай убадалашат. Беки төрт түлүк малдын ар түрүнөн күргүштөтө айдап калын берет. Бекинин ошондогу үйлөнгөнү — Айке. Ал үч уул төрөгөн. Айке 25ке келгенде, күйөөсү өлүп, бүткүл байлык, бүткүл бийликтөр анын колуна өткөн. Ошол Айке төркүндөрүнөн келген Өтөнү өз баласындай асырап, дартын дарылатып айыктырат. Аюунун терисин сыйрытып, жылуусу тарай электе Өтөнү ошого орогон. Ошондон эм түшкөн. Өтөнү окуткан да Айке. Зәэндүү жана тирикарак бала молдо болуп кетсе деп ниет кылган (*Женижок атындағы орто мектептін мугалими Эсенгелди Үрүсалы уулунун эскерүүсүнөн*).

4. **Женижок атығышы.** Кеч күздө бир топ адам (*ичинде Өтө да бар*) Намангандан базарлап келатып, Кербен базарына кайрылышса, әлдин ортосунда айтылуу Нурмолдо ырчы дин, шарият жайынан ырдап жаткан экен. Нурмолдо ырдап токтолору менен, угуп турган Өтө алгач өзүнөн улуу кишиге ырдап салам айтат, абан суроо артынан суроо жаадырып, Нурмолдонун шаштысын кетирип, айткан сөздөрүн жокко чыгарат. Нурмолдо жооп бере албай калат. Ошондо Өтөнү биринчи көргөн эл эки жени карысынан жок кемсел кийген жаш жигиттин төгүп ырдаганына танданы:

— Атаңдын көрү-ой, бу жени жок, жалмандаган анык жени жок эме экен го. Женижок бала женди, бу Женижок кыйын ырчы экен! — деп дуу дей түшөт.

Ушундан улам Өтө Женижок атығып кетет (*сынчы Аман Токтогулов.*)

5. **Көксулуу.** Көксулуу — күлгөн күлкүсү күмүш үн, жароокер кыз. Анын көркүнөн көз жалтанат, көмөкөйдөн бал тамат. Аны көрбөй калса, Женижоктун көзүнөн жаш көнөктөп агат. Кыз ак седеп таккан чыптамачан, ак кейнөкчөн келатса, көлдөгү ак куудай каалгып, көөлгүп келет. Бирок жаш жигиттин сүйгөн кызына колу жетпейт. Ата-әнеси Көксулууну кудалашкан жатына берип жиберет. Ырчы кейиште калат. Ал эми Женижоктун Нурмолдону жөнгөнин уккан аблетимдик Сулайманкул датка жигитине ақынды чакыртып келет, «ырда» дейт. Женижок бир эт бышым ырдайт. Ырчынын талантына ыраазы болгон датка Женижоктун жолдошторуна: «Женижоктун атын Кара-Сууга үйүнө алып кете бергиле! Мен ага башка ат тандап мингиземин, Баялы бий менен Садырга менден салам айткыла» — деп жөнөтүп жиберет. Ошондон сон Женижокту Сулайманкул датка өз айылы Аблетимде бир жумадай ырдатып жүрөт да: «Бали, Женижок балам, каалаганынды айт? Алакандай Аксы ачсам алака-

нымда, жумсам уучумда, келинби, кызыбы, калыны менден. Үйлөнтүп коеюн», — дептир. Ошондо Женижок: «Аркыттан Көксуллуу деген кыз менен сөзүм бүтүшүп калды эле, аркыттык Артыкбай дүнүйө, күч, бийликтөр салып менден тартып алыш, келиндиликке баласына алыш берди, ошону алыш берсениз», — дейт. Сулайманкул датка сөзүнө туруп, Көксулууну Женижокко тартып алыш берет да, Артыкбайдын баласына башка бир байдын кызын калын төлөп алыш берет. Ошентип, зор таланттын аркасы менен Женижок сүйгөнү Көксулууга жеткен. Баялы бий Кара-Суудаң жер болуп, ага там салып, бак тикирип берген. Ал жер азыр да «Өтөнүн ырабаты» делет. Ошол жерге ақындын атындағы орто мектеп салынган. Ал эми Көксулууну андан бала көрбөгөнүнө карабастан, Женижок өмүрү өткүчө кастарлап, алаканына салып баккан. Барган жерине, нечендерген шаан-шекөткө аялына жасалгалап жорго мингизип, өзү менен кошо ала жүрүп ызаат кылган. Албетте, бул ошо заманга бап келбegen ынгайсыз жорук болгон, бирок сүймөнчүккө айланган залкар ақындын бул жүрүшү көпчүлүккө өөн учураган эмес.

6. **Ыр нөшөрү.** Коргоолдуң айтканы: Женижок деген бир шыбакты эт бышкыгча сүрөттөп бүтпөгөн нөшөр ақын экен. Кийин Өтө аbamдын көзү өткөндө келсем, тууган-уруктары жөнөтүшпей, бир төө союп беришти, ошол төөнүн эти түгөнгөндө кеттим. Мени эч жерде төө союп сыйлашкан эмес.

Эл оозунан: Көлдөн чүрөк учуп чыккан. Женижок аны айтып түгөткүчө жолоочулар эки белди ашып, коно турган жерине жете келишкен экен.

Ал эми жазуучу Төлөгөн Касымбеков «Келкел» романында Женижоктун қыргоолдуң корозун Кара-Суу айлынан Кербен-Сарай, андан Наманган шаарына барганча ырдап, күштүн көгала моюн болгон кезине аран жетип, қыргоол жөнүндөгү ыр-дастан ошондо да бүтпей калганын әң сонун сүрөттөйт.

7. **Көрүү сезиминин күчү.**

Кебүргөнүн салынып,

Көк асманын жамынып...

Мындаидай образ каймагы бузула элек ыксыраган табият менен киндиги биргелеш элдердин поэзиясында гана болушу мүмкүн.

Ак мөңгү жатат төрүндө,

Ак тайлак болуп суналып.

Адырдан чууруттойт кой-әчки

Ала аркан болуп чубалып...

Билген кишиге эки сап ыр өзүнчө эле албан образ — ат эмес, пил көтөргүс образбы дейм? Бизге көндүм сыйкытканып турганы менен, европалык поэзияда кулакка кандай угулар эле. Чынында анда реалдуулуктун көзү жылтырап турат. Азыркы туюм менен айтканда, космикалык масштабдын аймагы туюлгансыйт.

Ал эми адырдан чууруган кой-эчкини чубалып жаткан алаар арканга тенештириүү не деген образ, не деген көрөгөчтүк! Сүрөткеракын мыжыгып отурбай, мына ушинтип эле көзгө даана элестетип таштайт эмеспи.

Кызыктырат көргөндү  
Кыналып өскөн кайыны.  
Күз болгондо атайлап,  
Керене гүлдүү сарала  
Кийгендей көйнөк шайыны.

Кылгырып турат бирөөсү –  
Кыз болуп калбай айбы.  
Кыз пери жүрчү кетпестен,  
Керемет жомок жайы бу!

Мында акындын көрүү сезиминин күчтүлүгүн байкоого болот. Чынында эле табият бардык боектору менен көбүнчө күздүн күнү күркүрөп күчүнө кирет эмеспи. Ошо керемет дүйнө ичинде керене гүлдүү сарала шым кейнөк кийип алыш кылгырып турган кыз периси дирилдеп соккон шамалга тенселип-термелип, жете албас пендесин ого бетер суктантып – эликтеп, назы менен эзип жаткансыйт. Бир таң каларлык нерсе – бул ырдан Пушкиндик «Нереидасы» менен Феттин «Дианасы» эске түшөт. Булар билгөн кишиге – күмүш чөйчөктөгү алтын жумурткаладар! Дүйнөлүк лирикада мындалылар өтө аз! (Сынчы Шаршенбек Үмөталиев)

8. Сөз берметтеринин сели. Женижок, мейли Бакайырдагы жалгыз тал менен сырдашибы, мейли жыланга чактырып алыш, өмүр менен өлүмдүн ортосунда кылоо-кылоо болуп турган абалынан козгойбу, мейли очуп бараткан махабаттын күлүндөгөн чогун ичкертип отурабы, мейли Эсенамандар менен күпүлдөшүп айтышка түшөбү, же сынган кернейдей түрү суук замандын албан маселелеринин ичинде башын катырып жол издейбиз же салбаттуу акылман катары акыл-насааттарга өтөбү, же кыргыз жеринин көркүнө өтөбү, айтор, эмнеге гана кайрылбасын – таман алдынан чукугандай сөз таап, сөз берметтерин үйөр менен селдей ташкыннатууга жеткик усталардан. (Ш. Үмөталиев)

Бул окумуштуунун айтканын кандаидыр бир өлчөмдө айылдык карыялардын эскерүүлөрү да тастыктап турат.

Айылчы Озоке уулу: – Илгери Өтө бир үйдө ырдап жатса, Асылбек деген жигит кызыгып тыншап жатып, керегенин көзүнөн башы канттип өтүп кеткенин билбей калат. Ыр бүтөт. Эл ордунаң турса, Асылбек керегеге кылтакталып калган экен.

Бөрүкул Алыбай уулу: – Жигиттик курагымда Өтөнү ээрчиپ, аттын буту жеткен жерге чейин барып, аш-тойлордо бирге бол-

дук. Женижок кайсы элге барбасың, кадырлап тосуп алар эле. Өтө отурган үй кызыл кереге болуп жыланачтальып, ырдап киргендө элдин жөөлөгөнүнөн кереге-үүктар качырап, сыйнып да кетүүчү. Карандай төгүп ырдаганга калганда, ага бир да ырчы чендерчү эмес. Кечинде ырдаса, танды атырып, эртен менен ырдаса, күндү батырып, узакка чейин төгө берчү.

Малабек Шатман уулу: – Женижок кайнагам эле. Анын агасы Болотайдун кызына мен үйлөнүп, өмүрү өткөнчө Женижок менен кол үзүшпөй кattaшып жүрдүм. Кыштообуз да бирге болуп, жайллоону да бирге жайлачубуз. Женижок сакалын тегиздеп, боюна карап, сыпаа жүргөн адам болчу. Көздөрү жайнап, аппак жүзүнө жарашип, адамдын сулуусу эле. Аялы Көксулуу абдан адамгерчиликтүү, өндүү-түстүү, нары чебер киши болгондуктан, аялдар кийим бычтырып алышчу.

Кыштын узун түндөрү Женижокко эл жомок айттырап эле. «Жаныш-Байыш», «Кожожаш», «Эр Төштүк», «Манас», «Семетайды» көп уктук. Женижок ырдаганда, аралашып жүргөндөй көзгө көрсөтүп ырдоочу. Аблетим аскасынын боорунда калган Кожожашка энесинин зарракшап ыйлаганын укканда, төбө чачын тик турчу. Анын ырдабаган ыры жок болчу. Жер дүйнөнүн баарын эле ырга кошуп салчу. Ырдаар алдында бир күрсүнүп алыш, тилин соймандотсо, өгөөдөй болуп узара түшчү. Бир айтканын экинчи кайталоочу эмес. Оозун ачса эле ыр келе берер эле...

9. «Он сегиз мин ааламды оодарыштырган» акын. Женижоктун ысымы эл ичинде дайыма Токтогул, Эшмамбет сыйактуу айттылуу төкмөлөрдүн аты менен катар айттылат. Анын ырчылык таланттынын таң каларлыктай күчтүлүгүн, жер-көктүн ортосунда күштай эркин чабытташ, он сегиз мин ааламды оодарыштырып, дүйнөнү колуна тегерете кармап тургандай ырдаган киши болгонун даназа кылган сөздөр көп. Бул анын бизге чейин толук эмес, көп өксүктөр, кыскартуулар менен жеткен ырларынан да көрүнүп турат. Замандаштарынын айттымында, ал жалаң ағын суунун өзүн жети күн катары менен сүрөттөп түгөтө алчу эмес экен. Мен бул сөздө эч апартуу жок го деп ойлойм. Женижоктун башка көп ырчылардан айырмаланып, аалам, жер, суу, адам баласынын бул турмуштагы орду, милдети, жаратылыш менен катышы жөнүндө терен ой жүгүртүү менен ырдаганы анын өз алдынча билимдүү, ойчул акын болгонун айгинелеп турат.

(Чыңгыз Айтматов)

### Тапшырмалар

Тогуз тема – бул тогуз «айып». «Айыптан» кутулуунун жолу – жогорудагы тогуз теманы төң шатырата сүйлөп берүү. Урааны: «Айып берген кутулат, унчуклаган айыпка тутулат».

1- тема – ? 2-тема – ? 3-тема – ? 4-тема – ? 5-тема – ? 6-тема – ? 7-тема – ? 8-тема – ? 9-тема – ?

Женижок:

Бакайырда жалгыз тал,  
Баласы жок байкүш тал!  
Жол боюнда жалгыз тал,  
Жолдошу жок байкүш тал.  
Тукабадай жайылган,  
Бүрүн кана, жалгыз тал?  
Экөө элөн башында,  
Бириң кана, жалгыз тал?

Кайрылып келип конгондой,  
Каргага түнөк болгондой  
Канаты жок жалгыз тал,  
Кайгысы көп байкүш тал!  
Буруулуп келип конгондой,  
Булбулга түнөк болгондой,  
Бутагы жок жалгыз тал,  
Мунга толгон байкүш тал!

Аймактуу чогуу жашаган,  
Элин кана жалгыз тал?  
Алабакан болгондой,  
Ачаң кана жалгыз тал?  
Аркалап жүрүп чонойткон,  
Атан кана, жалгыз тал?  
Ничке тартып кетипсин,  
Денен кана жалгыз тал?  
Көтөрүп жүрүп чонойткон,  
Энен кана, жалгыз тал?  
Өзүн жалгыз турупсун,  
Бириң кана, жалгыз тал?  
Өзүн менен бир тууган,  
Иниң кана, жалгыз тал?  
Көрүнбөйсүн ыраактан,  
Караң кана, жалгыз тал?  
Тегеренип ойногон,  
Балаң кана, жалгыз тал?

Өзүн менен бир тууган,  
Аган кана, жалгыз тал?  
Апан менен туушкан,  
Таган кана, жалгыз тал?  
Же керилип чыккан бутак жок,

Кейиштесин байкүш тал!  
Карайган талдын бирисин,  
Калың топтон ажырап,  
Кандай жалгыз жүрүсүн?  
Эки талдын бирисин,  
Эл-журтундан ажырап  
Эмне жалгыз жүрүсүн?

Тал:

Беш-алты ооз сөз кылып,  
Ангеме-дүкөн курадын.  
Ажырап турган жалгыздын  
Ал-абалын сурадын.  
Тентушуна ээ кылып,  
Терип-тепчиң сурадын.  
Телмирип турган жалгыздын  
Теги-жайын сурадын.  
Кара жердин боорунда  
Калганың бар шөкүлдү.  
Кайгырасың жалгызга  
Арманың бар шөкүлдү.  
Кызыл күнгөй кыштообуз  
Душманың бар шөкүлдү.  
Кызыл өнүн кер сары  
Бушманың бар шөкүлдү.  
Булактагы жалгызмын,  
Мундуу болгон байкүшмүн.  
Башаттагы жалгызмын,  
Баласы жок байкүшмүн.  
Тукабадай жайылган  
Шамал алды бүрүмдү.  
Өзүм менен тен өскөн  
Адам кескен инимди.  
Өзүм менен бир тууган  
Агамды кести бул адам.  
Апам менен бир тууган  
Тагамды кести бул адам.  
Ачайып чыкты бутагым  
Алабакан кылам деп,  
Ашканага курам деп,  
Ар ким келип кести эле,  
Ал себептен түгөндүм!  
Узун чыккан бутагым  
Уукчу келип кести эле,  
Убайым тартам ал учун.  
Буруулуп чыккан бутагым

Буурусун үчүн кести эле.  
Мунайганым ал үчүн.  
Түзөлүп чыккан бутагым  
Түндүкчү келип кести эле,  
Түгөнгөнүм ал үчүн.  
Бул жерде жалғыз турганым,  
Пендеге болсун убалым.  
Ангырап жалғыз турганым,  
Адамга болсун убалым!

**Женижок:**

Тал да болсон далайдан  
Тегин эмес экенсин!  
Берешелүү адамдан  
Бегине эмес экенсин.

Тоногон сенин шагынды,  
Айрыган баштан багынды,  
Тентип кеткен Женижок  
Заманага таарынды!

«Жалғыз тал» деген ыры адамдын ички сезим дүйнөсүн төрөнинең антара сүрөттөгөн кыргыз лирикасындағы эң алгачкы нукура көркөм элегия болуп санаат. Ташкара деген зулум бийдин кесепетинен өзү туулуп-өскөн Таласынан безип кетүүгө аргасыз болгон жана өмүрүнде бала көрбөй, тұяксыз куубаш өтүп бара жатканына чексиз кейиген сезимтал акын Бакайыр деген айылдын четинде канат-бутак, бүрүнөн айырылып, куурап калууга бет алға кокойтон жалғыз талга суроо менен кайрылып, мун чешишет, өзөгүн өрт алган армандардан козгойт:

Тукабадай жайылган,  
Бүрүң кана, жалғыз тал?  
Экөө элең башында,  
Бириң кана, жалғыз тал?

Өтө жүйөлүү суроо менен жооптор, өз ордуна қынап коюлган образдуу тенештируү менен салыштыруу, символдор, айтайын деген ойду таасирдүү қылуу максатында ар кандай көркөм боекторду, бөтөнчө тал менен сырдашуу ыкмасын колдоно билиши – акындын чон табылгасы. Мында сюжет да бар, бу сюжет – драмалуу, анда образ да бар, ал образ – кейиштүү... Бакайырдын четиндеги жалғыз талдын жанында жүрөгү арманга толгон акын даты эле буркурап тургансыйт. Аны коштогон бечара тал да канат-бутагын тоноп салган ырайымсыз адамга наалат айтып, сөөгүнен жалын чыгарып, кулагп бара жаткансыйт... Бул образдын күчү өмүрдүн манызын ойлонотот (Ш. Үметалиев).

**Тапшырмалар**

1. Ырды оку. Андан соң окумуштуунун пикирине көнүл бөл.
2. Кыргыз лирикасындағы эң алгачкы көркөм элегия дегенди кандайча түшүнөсүк?
3. Кайсыларды ақындын чон табылгасы деп эсептөөгө болот экен?
4. Сөздүккө жаз.

Элегия – автордун ички кайғы, санаасын билдириүүчү лирикалык ырлар.

Символ – бир көрүнүштүү, окуяны, нерсени билдириүүчү шарттуу белги.  
*М.: көгүчкөн – тынчтыктын символу.*

Сюжет – адабий чыгармадагы окуялар топтому.

Ода – лирикага кириүүчү шандуу ыр.

5. Ырды Кальгулдун «Тоо токол болор», «От чыкпай жерин тақыр болор» деген ыр саптары менен салыштыр.

6. Жалғыз талдын монологун түз.

**Сенин көз карашың кандай?**

«Манаста» «тоо түгөнүп уч болот, жол түгөнүп үч болот» делет. Ошол сынары сен бараткан жол үчкө белүнүп кетти дейли. Бирок ар бир жолдун айрылышында сез жазылган такта орнотулган. Окуп, кайсы жолго түшүп кетүүнү таңдал алуу өз эркин. Балким, улам этегине чейин жол жүрүп, үчөөн тен басып өтөрсүн. Ал да өз ыктыярын.

1-такта: «Бул чыгарма улуу акын Женижоктун өзү менен сүйлөшүүсү. Өзү суроо берет да, ага жалғыз тал жооп берет. Чындыгында, жалғыз талдын өзү – Женижок. Ошентип, акын өзүнүн ички толгоосун, санаасын ушундайча түр менен чагылдырат. Жолдошу жок, баласы жок, каргага түнөк болчудай канаты жок, булбулга түнөк болчудай бутагы жок жалғыз тал сопоет. Анын эли, атасы, энеси, агасы, тагасы жок, тегерегиндеги талдын баарын кыркып кеткен. Эми жалғыз талдын өзүнүн канат-бутагы тонолууда. Кууроо абалында турат. Ошол жалғыз тал – акындын өзү. Муну тартынбай эле акын өзү суроо берип, кайра ага өзү жооп берген чыгарма катары түшүнүү абзел».

2-такта: «Жок, бул чыгармада акын өзү менен өзү сүйлөшкөн жок. Мындаидай бир жактуу түшүнүүгө болбайт. Мында ырчынын айтайын дегени жалан адам тагдырын камтыбайт. Акын жаралышты атайын жандандырып, аны менен кадыресе киши сыйктуу сүйлөшүп, ошол аркылуу табиятты коргоо маселесин көтөргөн. Мындаидай маектешүү ыкмасы башка чыгармаларда да бар, мисалы, «Төштүктө» аюу, жолборс, Чалкайрук, алар түгүл кумурска да адамча сүйлөп жиберет. Ал эми Чынгыз Айтматовдун «Саманчынын жолу» повестинде Толгонай Жер менен кадыресе маектешет. Бул да ошондой. Женижок «атан канадан»

баштап толгон суроолорду берет. Ошонун баары жалгыз талдын абалын сүрөттөөгө, адам баласынын убaldan коркыбын, керекбосын канаттандыруу, демек, ала бакан, уук, түндүк ж.б. жасоо үчүн талкалоодон кайра тартпаган жапайычылыгын, экологиялык сабатсыздыгын далилдөөгө багындырылган. Мындай талкалоочу күч ар кимде, ошонун ичинде сенде да бар. Эгер адам акыл-эси менен өзүнүн жапайычылыгын башкара албаса, анда «тоо токол болот» (Калыгул), киши жаратылышты бүлүндүрөт, ошол бүлүндүрүү аркылуу өзүнө өзү кол салып жатканын билбейт. Өзү өзүнө кол салганын билген да адамдар бар, уламада Жанузак деген карыя жазга маал кырчын талды бир карыштан туурап, эки куржун көзүн толтуруп, аны артынып алыш, булак көрсө, ошол жерлерге тигип, ат жеткен жерге чейин кете берген адам болгон. Куржуну бошогоондо, кайра толтуруп дагы жолун уланткан, дагы тиккен. Ошентип, аны эл ушул иши үчүн Чынасыл деп атыктырышып, 9 жылы бий шайлашкан экен. Бирок Чынасылдай дили таза, аруу адамдардан айырмаланган, табиятты талкаламак түгүл өрттөп жиберүүдөн да кайра тартпаган, ниети каарраган пендeler да кездешет. Ошондой түркөйлүктөн арылуу керек. Женижок жалгыз тал аркылуу ушуну айтат».

З-такта: «Жок, бул чыгарманын жаратылышты коргоого эчтиешеси жок. Бардыгы акындын керт башына, анын тагдырына таандык. Жалгыз тал бул каймана манинде алынган. Анын канат-бутагынын тонолушу – бул акындын канат-бутагынын тонолушу. Жалгыз тал – бул эл-жеринен, тууган-туушканынан сүрүлүп кеткен Женижок, бул кучактап сүйөргө бала көрбөй, наристе жытын буркурата жыттоодон алыш калган, ошонусуна санаасы санга бөлүнүп, дүйнөнү армандуу тиктеген Женижок. Ал өзүн жалгыз тал кебетесинде сыппатташ, жалгыз тал кейпинде элестеткен. Балким, ыр мындайча жаралышы мүмкүн. Топ атчан менен келаткан Женижок Бакайыр айылынан өтө берерде сопойгон жалгыз талды көргөн. Көрөр менен андан көз тартып ала албай, өз тагдыры элестелип, көкүрөгүнө ыр тирелген. Сезим-тал акын анан аны өз арманы менен кошуп, төгүп жиберген...»

## ҮЙ-БҮЛӨ

### 1. Аял

Алганын жакшы болгон сон,  
Кирсен үйүн ордодой.  
Көнүлүндү күш кылат  
Кымбат баары жоргодой.  
Таза болот сымбаты,  
Алганындын бир башы,

Жаркыраган айнектей  
Кармаган казан тулгасы.  
Ачык болот кабагы,  
Барды-жокту байкатпай  
Берекелүү табагы...  
Алганын жаман болгон сон,  
Кирсен үйүн кепедей.  
Кийимин сасып кир болот  
Төштүгү чирик текедей.  
Айыл десе кам урат,  
Элечегин пар кылат.  
Тапылдатып элегин  
Башы-көзүн чан кылат.  
«Аш кыл» десен, наң кылат,  
Анын орто жерин кам кылат,  
Тое жеген адамдын  
Ичин жаман дем кылат.  
Баласын төргө чычырат,  
«Байдөбөт» – деп чакырат,  
Байдөбөттөн калганын  
Буту менен шыпырат.  
Тактасына бит сыгат,  
Үбөлүк менен ит урат.  
Муну эмне кыласын?!  
Же саамайын саксайтып  
Сата албасан базарга,  
Же эки көзүн чекчайтип  
Көмө албайсын мазарга,  
Атанаң кызык, арман күн!

### 2. Уул

Уулун жакшы болгон сон,  
Кымбат баа жакут таш.  
Кызык базар көргөндөй,  
Ар жыйында кеп урса,  
Ар кандай пендө көнгөндөй,  
Көнүлү ачык жаркырап,  
Жолу болгон мергендей.

Уулун жаман болгон сон,  
Киши келсе кенебейт.  
Кишиге өзүн тенебейт,  
Оолугуп сүйлөп обу жок,  
Өз акылын ченебейт.  
Сөөлөтүндө шаани жок,  
Сөзү жукпайт-маани жок.

Айылдап жүрөт дардайып,  
Каерде бышкан аштын ээси.  
Чач, сакалын агартат  
Ата менен энеси.  
Кулагына илинбейт,  
Айткан акыл, жемеси.

PDF Compressor Free Version

### 3. Ага

Агаң жакшы болгон сон,  
Күндө кызық, күндө той.  
Айлындан кетпейт топ жыйын,  
Кандар курган ордодой...  
Агаң жаман болгон сон  
Туурасы чыгат өгүздөй,  
Ичинен насаат кеп чыкпайт,  
Тирүү эмес, өлүктөй.

### 4. Ини

Инин жакшы болгон сон,  
Кымбат баа жакут таш,  
Кызыган шаар базардай.  
Ар дубанга кеп урса,  
Айткан кеби казалдай...  
Инин жаман болгон сон,  
Бак конбогон мазардай.  
Кырмандан дан айырган  
Боолугу бош бакалдай.

### 5. Жамаат

Жамаатын жакшы болгон сон,  
Үрүска ыктоо эл болот.  
Каршылашып жоо келсе,  
Биригип капитай сел болот.  
Ичинен карып көрсөтпей,  
Кара тоодой бел болот.  
Жайланган жерин кен болот,  
Жазы журтун жадырап,  
Теребелиң тәң болот.  
Мыңдай ынтымактуу жамаатка  
Кетпеген ырыс-бак конот.  
Жамаатын жаман болгон сон,  
Үйү жакын конушпайт,  
Ар кимиси арды айтып,  
Үркырашып болушпайт.  
Жазга маал алсырап,

Көтөрмөгө дан сурап,  
Карындары тоюшпайт.  
Тогу болсо – көрө албайт,  
Ачы болсо – бөлө албайт.  
Жакшы менен жаманды  
Жараткан тенир эрикпей,  
Жамаатын жаман болгон сон,  
Он сегиз болсо пайда жок,  
Чуркураган көп иттей.

(Бирда номерленген тема жок, ал окуу китебинин авторлору тарабынан коюлду.)

### Тапшырмалар

#### 1. Көркүү окуу.

Үн. Эй, калайык-калк, үй-бүлө кандай болгондо жакшы?  
Кыздар. Алганың жакшы болгон сон...

(Хор менен чыккан көркүү окуу. «Берекелүү табагы» деген саптан аяктайт.)

Үн. Ооба, аял – үйдүн куту. Бирок кандай болгондо үй-бүлө жаман?

Балдар. Алганың жаман болгон сон...

(Аягы «Атана кызық, арман күн» деген ыр сабынан бүтөт.)  
Үрдүн 2-, 3-, 4-, 5-бөлүктөрү да ушул өндүү окулат.

#### 2. Сүрөттө.

«У болук менен ит урат». (Элестүү баян менен баянда.)

### Суроолор

1. «Боолугу бош бакалдай» дегенин кандайча түшүнүүгө болот?

2. «Оолугуп сүйлөп обу жок» дегеничи?

3. «Каерде бышкан аштын ээси» дегени кандай?

4. «Үйү жакын конушпайт, ыркырашып болушпайт» дегенин кандайча түшүнсүн? Үрас, кошунаң жаман болсо, боз үй менен кочуп кетсе, алыс отурса болот, ал эми там-таш куруп алгандарчы, анда итче ыркырап турган кошунадан кутулуу үчүн үй-жайын таштап кетиши керекпи?

5. «Күндө кызық, күндө той» – бул эмне?

6. «Түркүн, түркүн дүнүйө, дүнүйө отөр бир күнде, алты күн атан болгуучы, бир күнү буура болуп зиркилде» деген ыр саптары менен маанилешпи?

7. «Ичинен карып корсөтпөй, кара тоодой бел болот» дегени кандай?

### БАЛАЛЫК

Бир жашында билбegen,  
Эки жашар болгондо  
Энесьине эркелеп  
Байлан жүргөн балалык.  
Элде жокту тапкын деп,  
Кыйнап жүргөн балалык.  
Үчкө жашы толгондо,

Үй-бүлөдө тили бал,  
Үйдүн ичин чанытып,  
Үч көтөрчү жини бар.  
Төрткө жашы барганды,  
Төрт маал торгойдой,  
Сайрап турат балалык,  
Жоогазындай жайлодо  
Жайнап турат балалык.  
Бешке жашы барганды  
Аккан сууну бойлошот,  
Кой дегенге болбостон,  
Балчык кечип ойношот.  
Тетири кийип чапанын  
Атчан адам көрүнсө,  
Үркүтмөккө жол тосот!..  
Аспиеттеп ат карман,  
Токубаган балалык.  
Алты жашпар убакта,  
Атасы карман берсе да,  
Алтиек менен куранды  
Окубаган балалык.  
Жене менен әжеден,  
Уялбаган балалык.  
Оюн кызык көрүнүп  
Зарыгып жумшап жатсан да  
Тил албаган балалык.  
Алдан айткан кебиндин  
Калпын билбейт балалык.  
Ата менен эненин  
Баркын билбейт балалык.  
Алган менен саткандын  
Наркын билбейт балалык.  
Жети жашка барганды,  
Айылдагы иттерди  
Кууштурган балалык.  
Тезек терип, суу ташып,  
Бир аз жумуш кылган балалык.  
Сегиз жашка барганды,  
Оюнга такыр тойбогон,  
Оромпой тәэп, чики атып,  
Ок жыландай сойлогон,  
Торпокту минип жүдөткөн,  
Тотугуп бетин түлөткөн,  
Кубалап кулун-тайларды,  
Кубарып чарчап күнү өткөн.

PDF Compressor Free Version

Жар боорунда балапан  
Алып жүргөн балалык.  
Чегирткеге күш кылып,  
Салып жүргөн балалык.  
Ыпилас жерде бейлебей,  
Басып жүргөн балалык.  
Күчүгүн байлаң мойнунаң  
Карышырга салам деп  
Шашып жүргөн балалык.  
Топучак издең шиш менен  
Казып жүргөн балалык.  
Оокат ичпей маалында  
Кер сары болуп өңүнөн  
Азып жүргөн балалык.  
Тогуз жашка чыкканаң  
Дөбөт менен мышыкты  
Кабыштырган балалык.  
Кимиси кыйын экен деп,  
Салыштырган балалык.  
Эки айылдын жылкысының  
Алдыртан кошуп ийишип  
Айгыр менен айгырын  
Алыштырган балалык.  
Дөбөгө чыгып барышып,  
Таш омкоруп алышып,  
«Менин атым күлүк» деп,  
Жарыштырган балалык.  
Онго жашы барганды,  
Так секирип улактай  
Кутуруп турган балалык.  
Оюнга мөокү канbastan  
Жутунуп турган балалык.  
Он бир жашка келгенде,  
Чыйрак болсо ат чабат.  
Аты чыгып байге алса,  
Аздыр-көптүр мал табат.  
Он учкө жашы чыкканаң  
Кырандын терет гүлдерүн.  
Карагат издең кетишет  
Калтырып алыс үйлөрүн.  
Кымыздык, ышкын теришет  
Кызыгын көрүп дүйнөнүн.  
Куулук менен иши жок  
Кубанып айтат билгенин.  
Ак чөлмөк ойноп өткөрөт

Ай тийген тоонун түндөрүн!

Кекире жагып үйлөгөн,

Кесир сөздү сүйлөгөн.

Кезектүү сөзгө көнбөгөн

Катте дөөлөт балалык.

Арча жагып үйлөгөн,

Ашык сөздү сүйлөгөн,

Айтылган кепке көнбөгөн

Анык дөөлөт балалык.

Он төртке жашы келгенде,

Дердайип калат кичине,

Каранып калат бой-башын

Келин-кыз кирип түшүнө.

Он бешке жашы барганды,

Оюнга тойбойт көнүлү.

Он алтыга барганды,

Оюн салган кунандай,

Окторулган жыландаи

Ордунда турбас балалык.

Он жетиге барганды,

Ой-тоону кезип ышкырат,

Ойлонуп бир аз иш кылат.

Ой-санаасы жок болот

Оюндан көөнү ток болот.

Он сегизге барганды,

Ооматы келген кез экен,

Он тогузга өткөндө,

Омоктуу жаштын өзү экен.

Жыйырмага барганды,

Жыла басып жүргөйсүн,

Жыгылаарың билбейсин,

Жыйынды көзгө илбейсин.

Кайкая басып жүрөсүн,

Каткырып доор сүрөсүн.

Коштой жүргөн балалык,

Кой десе кайдан билесин.

Жыйырма бирге барганды,

Жылаажын болот добушун,

Жыргалы артык жаштык ай,

Жылдыrbай койсо толушун!..

Жыйырма экиге барганды,

Боз жорго болсо мингенин!..

Боз өргөө болсо киргенин,

Болжгон кезде жолугар,

Ботогөз болсо сүйгөнүн.

PDF Compressor Free Version

Кара бөрк болсо кийгенин,

Каалаган жерде кабылар

Кара көз болсо сүйгөнүн.

Жыйырма үчкө барганды,

Кызыктуу жаштын барында

Кыргый мүчө, кара көз,

Кылыгы менен айтып сөз

Кыздар турат жанында.

Жыйырма төрттүн өзүндө

Боз туйгундай жаштык кез,

Бозосу жок мастьык кез.

Бой тирешкен душманга

Бой бербеген курчук кез!..

Ак туйгундай жаштык кез

Алчактатып ат минсе,

Арагы жок мастьык кез.

Андып келген душманга

Алдырабаган курчук кез.

Жыйырма бешке барганды

Жылкыдай туйлайт журөгүн,

Жыландаи сойлойт билегин,

Жылтытат музду илебин...

Эргижен күштай жүрөгүн,

Эңишсөң жыгат билегин,

Эритет музду илебин.

Жыйырма бешке отуз жыл

Жашатып койсо эмине?

Жанылатып өмүрдү

Жасатып койсо эмине?

Жыйырма бешке кырк жылы,

Кондуруп койсо эмине?

Жаратканы чын болсо

Каалаганын адамдын

Болдуруп койсо эмине?

Кайран өмүр жыйырма беш

Өтпөй турган болсоочу,

Жок дегенде он жылга

Кетпей турган болсоочу!..

Ачып көздү жумгучча

Өтүп кетет балалык.

Кайра келгис сапарга

Көчүп кетет балалык.

Ағыны катуу шар суудай

Ағып кетет балалык,

Алоолонтуп жалынын

Жагып кетет балалык...

ш-

ам

ер

ан

ат

2-

ун

а-

ца

ш-

Ү-

а-

ы

и-

и.

и,

и-

у

р

н

и-

а

,

Андан ары улуу ырчы 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 жана 100 жашты ырга көштөт. Бирок ошол 30–100 жаштың баарында лонгон жалыны менен ысытып турган курактын барк-баасы мындайча берилет: «Дөбөгө чыгып оптонуп, бакырсан келбейт балалык, ак боз бээ союп бүлүнүп, алдынан өтүп жүгүнүп, «айланайын жаштык» деп ошо, чакырсан келбейт балалык». Жүздөн ары өлүм, ырас, төрөлүү кандай ак болсо, дүйнөдөн кайтуу да ошондой ак. Келген жандын кетмеги бар. Ошол адам жанынын токтошун да абын: «Ак боз аттай зуулдап, аккан суудай шуулдап, кирип кетет турбайбы, аалам жайы белгисиз, ақылын деги жеткисиз, эрип кетет турбайбы! Көк жоргодой зуулдап, көктөмдө суудай шуулдап, кирип кетет турбайбы, кабары деги белгисиз, карман жүрүп жеткисиз, житип кетет турбайбы!» – деп өзүнө таандык чеберчилик менен таасын чагылтат. «Бирок өлүм – житип жок болуу эмес, улануу. Өмүрдүн азы да, көбү да кызык, сонун, кайталангыс. Ошого каниет кылуу керек» – дейт абын. «Балалык» мындайча аяктайт.

...Өзүн өтсөн өмүрдөн  
Уул-кыз улайт эмеспи,  
Билдирип аты-жөнүндөн.  
Бака терек кыйылса,  
Балаты калат эмеспи.  
Башын өтсө дүйнөдөн  
Балдарын калат эмеспи.

Жарыкчылык дүйнөдө  
Бир күн да болсо күн кызык.  
Эсен болсо алтын баш,  
Жолуга берет эмеспи  
Өмүрүндө миң кызык.  
Өмүрдү аз деп чангanda  
Жарыкчылык дүйнөгө  
Келбей койсон кантмексин?  
Бул өмүрдүн кызыгын  
Көрбөй койсон кантмексин?  
Бетеге өспөй, чөп өспей  
Саз да болсо жакшы экен.  
Жарыкчылык, жашпоо күн  
Аз да болсо жакшы экен!..

### ӨМҮР МУНАРАСЫ

Женижок «он сегиз миң ааламды оодарыштыра ырдаган» абын гана эмес, адам өмүрүн, жашын жана жанын ырдаган улуу

PDF Compressor Free Version

ырчы болгон. Анын «Балалык» деген ырынын көлөмү 600 саптан ашык. Аларды Асанбай Жусупбеков деген эр азамат адам учугун улап, сары изине чөп салып издең, сурамжылап, жер кезип, эл кыдышып жүрүп, акыбети кайтып, аксылык Сулайман Рыскулбек уулунан 419 сап, Карабууралык Нартай Бекмамат уулунан 202 сап ыр жазып алган. «Балалык» Женижоктун 1982-жана 1999-жылы чыккан китеттерине киргизилген. Эми бул узун түрмөк ыр бүткүл кыргыз элинин энчиси болуп калды. «Балалык» узакка ырдалган кара ыр. Ошол эле учурда ал санатка да окшошуп кетет. Жана да мазмунуна адам төрөлгөндөн кайтыш болгонго чейинки бүт өмүрүн камтыган дастан шекилдүү. Демек, санат десен – дастан, дастан десен – ыр. Ошолордун баарынын белгилерин өзүнө топтогон чыгарма. Белгилүү сынчы Ш. Үмөталиев «Балалык» жөнүндө минтип жазган:

«Бу чыгарма – өмүр жөнүндөгү илгертен келаткан элдик ойлорду поэтикалык жактан жалпылаштырган лирикалык дастан. Өмүрдүн алтындай кымбат кездери жөнүндө теренден козгоп, жүрөктүн толтосун солкулдата безенгөн абын чыгарманын башынан аягына чейин окуучуну да, угуучуну да сыйкырдуу сөздөрдүн керемет күчү менен дубалап, жашоо жөнүндө, өмүр жөнүндө дагы бир жолу ойлонтуп, купуя сырдуу дүйнөнүн көрүнбөс эшигинин алдына алып барып таштайт. ... Женижокту окугандан кийин мындай ойго чалдыгасын: өз убагында анча баркка алынбас жашчылыктын поэзиясы кандай гана сонун, кандай гана суктанарлык...»

### Тапшырмалар

Сен да бул ырды окуп чыктын. «Балалык» бир карасан ақыл-эске сыйбоочудай сезипет. Көлемдүү. Бирин кармасан, экинчиси азоо жылкыдай жайллоонун торундо даң салып, колуна илинбейт. Аны кармагыча, дагы көркөмдүк ташкыны кочуп келет, сулуулук сели каптап келет... Ошондуктан мындай кылалы.

#### 1. Элестетсөн...

«Балалык» – бул жүз тепкичтүү өмүр мунарасы. Учу көккө төнот. Бир тепкич менен экинчи тепкичин аралыгы – бир жаш. Ошондо жүз тепкич жүз жашты туундурат. Демек, тепкичин тепкичке көтерүлүп отуруп, жүзгө – абын чеберчилик менен курган өмүр мунарасынын кыл чокусуна чыгасын. Аナン ааламга коз жүгүртсөн болот. Жок, шашпайлы. Сан бирден, өмүр төрөлүүдөн, мунара биринчи тепкичин башталат. Ошондуктан сөз биринчи тепкичин болсун.

#### 2. Дагы элестет.

– Кадамынды биринчи тепкичке койдун, анда «бир жашында билбegen» делген. Демек, бир жашында эч нерсени билбейсин, адам сүлдерүү бар муштумдай кызып эт – бир жандык...

– Экинчи тепкич: «Эки жашар болгондо эннесине эркелеп ыйлап турган балалык, элде жокту тапкын деп, кыйнап турган балалык». Демек, баланын тили чыгып калат. ыйлап да, кыйнап да турган курак экен...

– Үчүнчү тепкич – (муну озүн тап жана маанисин чечмелө).

— Төртүнчү төпкіч — ?

— Бешинчи төпкіч — ?

— Алтынчы төпкіч. Буга бир аз байырласаң жене менен калғаны, зарығып жумшап жатсан да тил албаганы эмнесі? Алдасаң алданып калғанычы, ата-әнени барктабаганычы?

— Жетинчи төпкіч — ?

— Сегизинчи төпкіч. Сегиз жаш курагына акын 21 сап арнаган, анын ар бир сабына ой токtot да, чечмелे.

— Тогузунчы төпкіч. Бул курак 12 сап менен берилген, мұнун да ар бир сабындағы маанини чечмелे.

— Онунчы төпкіч — ?

— Он бириңчи төпкіч — ?

— Он әкинчи төпкіч — ?

— Он үчүнчү төпкіч — ?

— Он төртүнчү төпкіч — ?

— Он бешинчи төпкіч — ?

— Он алтынчы төпкіч — ?

— Он жетинчи төпкіч — ?

— Он сегизинчи төпкіч — ?

— Он тогузунчы төпкіч — ?

— Жыйырманчы төпкіч — ?

— Жыйырма бириңчи төпкіч — ?

— Жыйырма әкинчи төпкіч — ?

— Жыйырма үчүнчү төпкіч — ?

— Жыйырма тортүнчү төпкіч — ?

Жыйырма бешинчи төпкіч: 1. «Әргиғен күштай жүргөүн, энишсен жыгат билегин, зритет музду илебін» — мұнун кандайча чечмелейсін.

3. «Жыйырма бешке отуз жыл жашатып койсо эмине? Жаңылатып омурду жасатып койсо эмине?» — дейт акын. Эмнеликтен жыйырма беште 30, 40 жыл жашоону каалай? Анын кандай озғочолуғы бар? Бирок, жаш каалоого, тилекке карабайт. «Ачыл козду жүмғанча, отүп кетет балалық, кайра келгис сапарга, кочүп кетет балалық, ағыны катуу шар суудай, ағып кетет балалық, алоолонтуп жалынын, жанып кетет балалық» — деп жатпайбы акын. Көчүп жаткан, отүп жаткан, ағып жаткан омурду 30 – 40 жыл токто-туу туруунун зарылдығы кайсы? Акын эмнени айткысы келген?

#### 4. Унұтпа!

«Балалыкта» Женижок, албетте, таалим-тарбиялоо жөнүндо айтууну максат күлбаса да, баланын табигый касиетин, өзгөчөлүгүн түшүнүү боюнча элдик педагогиканын бийиктигінде турат. Чыгаан педагогдор Януш Корчак (1878–1942), В. А. Сухомлинский (1918–1970) баланын табиятын Женижокчо түшүнүү менен дүйнөлүк педагогиканын туу чокусуна көтерүлүшкон.

Ошол эле учурда «Балалық» – адам жана анын омүрүн, жанын ырдаган залкар чыгарма. Асылдын асылы, кундуу да, күттүү да, ырдын өзөгү – омурду күштарлана, күмарлана сүйүү, бар болуп жашоону данктоо, так ушунусы менен Женижок улуу ырчы.

#### 5. Жаттап ал.

- Сегиз жашка баргандада,  
Оюнга такыр тойбогон.  
Оромпой тээл, чики атып,  
Ок жыландаі сойлогон.  
Жар боорунда балапан,  
Алып жүргөн балалық.

2. Тогуз жашка чыккандада,  
Добот менен мышыкты  
Кабыштырган балалық.  
Кимиси кыйын экен деп,  
Салыштырган балалық.  
Эки айылдың жылкысын  
Алыштырган балалық.

3. Он үчкө жашы чыккандада,  
Кырандын терет гүлдорун.  
Карагат издең кетишет  
Калтырып алыс үйорун,  
Кымыздық, ышкын теришет.

4. Өмүрдү аз деп чангандада,  
Жарыкчылық дүйнөного  
Келбей койсон кантмесин?  
Бул өмүрдүн кызыгын  
Көрбей койсон кантмесин?

Алдыран кошуп иишип,  
Айғыр менен айғырын  
Алыштырган балалық.  
Добоғо чыгып барышып,  
Таш омкоруп алышып,  
Менин атам күлүк деп,  
Жарыштырган балалық.

Кызыгын көрүп дүйнөнүн.  
Куулук менен иши жок,  
Кубанып айтат билгенин.  
Ак чөлмөк ойнод откорот  
Ай тийген тоонун түндерүн.

Бетеге өспой, чоп өспой,  
Саз да болсо жакшы экен.  
Жарыкчылық, жашоо күн  
Аз да болсо жакшы экен.

#### 6. Чыгарма жаз.

Темалар: «Аккан омүр», «Өмүр асылдығы», «Балалык күял», «Көчкөн омүрғо серп салып» (ушул сыйктуу балалыкка байланыштуу бир теманы тандап аласын). Үлгү: «Бутакты сындырба», – дейт ата-әне, мугалимдер, ал жашыл ааламдын сенин колун жеткен кичинекей бир болукчосу». Ооба, бул туура. Бирок ойногон кезде бул тууралык эсте болбайт. Чыбыкты сындырып алып, ат кылып минип кетем. Астыма кырчын тал эмес, тулпар... Куйругу чубалат... Ал ооздугун кемирип, жер чапчып, башын чулгүйт. Тизгинди көс берсем, Аккуладай сыйганы турат. Колумда кылыш... (Калганын ушул өндүү улант. Сөз арасында «Балалыктын» айрым саптарын пайдаланаңын. Жогорку темалардын бириң ыр же пьеса менен жазсан да болот.)

#### 7. Салыштырып оку.

Он бешинде шаркырап аккан булактайсын,  
Жыйырманда жарда ойногон улактайсын,  
Отузда күйүп турган чырактайсын,

Кыркында кынга салган болоттойсун,  
Элүүдо белден ашкан адамдайсын,  
Алтымыш жаш кайра көчкөн элдей экен,  
Жетимиш жергеси менен тен экен,  
Сексенин кара жерден кем экен,  
Токсонун тонго сепкен бор экен,  
Баланын баласына кор экен.

(Эсенаман ырчыдан)

### АК КУРЖУН ТОЛО ҮР КАЛДЫ

Алтын менен чайкаган  
Кутун калды, Женижок.  
Айда барып кеп айткан  
Журтун калды, Женижок.  
Күмүш менен чайкаган  
Кутун калды, Женижок.  
Күндө барып ырдаган  
Журтун калды, Женижок.

Ак куржун толгон ыр калды,  
Алган жарым тул калды.  
Көк куржун толгон ыр калды,  
Кошуулган жарым тул калды.

Кызыл ат жорго желдирбей,  
Кылым кыргыз чогулса  
Кимдин уулу дедирбей,  
Кыямат өтүп барамын  
Кучактап бала мен сүйбөй...

Кен Аксынын күмүш бар  
Эрин калды, Женижок.  
Күкүгүнөн ажырап,  
Элин калды, Женижок.  
Тамашалап кеп айткан,  
Тенин калды, Женижок.  
Телкүрөндөй күлүктү  
Темине чапса тер чыгар.  
Тентуштарым келгенде,  
Тенир урган бул үйдөн  
Тенселип ырдап ким чыгар.

Жети канат ак өргөөн,  
Жети айланып мал баскан.  
«Женижок, алың кандай», – деп

PDF Compressor Free Version

Жергелүү журтум көрүүдө  
Жетине албай калbastan.

Аргымак тандап ат минбей,  
Ак кыжым салып салт жүрбөй,  
Алтындан жүгөн ойдурбай,  
Аргымак оозун чойдурбай,  
Арманда кетип барамын!

Күмүштөн жүгөн ойдурбай,  
Күлүктүн оозун чойдурбай,  
Күлүктөн тандап ат минбей,  
Көк кыжым салып салт жүрбөй,  
Күйүтө өтүп барамын!..

Жабагысы тай болбой,  
Жардыларым бай болбой;  
Кулундарым тай болбой,  
Курама журтум бай болбой;  
Тескейден сууну бурдурбай,  
Темирден коргон урдурбай;  
Күнгөйдөн сууну бурдурбай,  
Күмүштөн коргон урдурбай;  
Эркечим койду баштабай  
Ээрчише конгон жардыга  
Эчкиден бөлүп таштабай;  
Сайдан түтүн булаттай,

Сарала жылкы чубаттай;  
Көк-Ойдон түтүн булаттай,  
Көк ала жылкы чубаттай;  
Айылдан келген тууганга,  
Ак ичик бербей артууга,  
Ак шумкар бербей тартууга;  
Көргөнү келген тууганга  
Көк ичик бербей артууга,  
Көк шумкар бербей тартууга;  
Сайга желе кактыrbай,  
Сайдан өткөн кишини  
Саамалына чакыrbай;  
Кырга желе кактыrbай,  
Кырдан өткөн адамды  
Кымызына чакыrbай;  
Жылжыма жорго минбедим,  
Жыргап бир доор сүрбөдүм...

Айдама жорго минбедим,  
Атандын көрү, куу дүйнө,  
Армансыз өмүр сүрбөдүм...  
Түлкүнү кийбей башыма,  
Түрлөнүп өспөй жашыман;  
Суусарды кийбей башыма,  
Сыланып өтпөй жашыман;  
Жети аркар чыккан жылдыздан,  
Женижок ырчы атыгып  
Жез тандай чыктым кыргыздан.  
Караган десем, барк окшойт.  
Кайрылып мени алмакка  
Кадалып тийген дарт окшойт.  
Чырмоок десем, барк окшойт,  
Чыныртып алып кетмекке  
Чындал бир келген дарт окшойт.  
Кыймалуу калпак, кара шым  
Кие турсам не болмок?  
Кыркма сакал болгучा  
Жүрө турсам не болмок?!  
Саймалуу калпак, сары шым  
Кие турсам не болмок?  
Сары сакал болгучা  
Жүрө турсам не болмок?

PDF Compressor Free Version

\* \* \*

...Жазуучу Э. Отунчиев акын Т. Умоталиевден бир кур Женижок жөнүндө сурамжыласа, ал буларды айтып берген экен:

— Менин таятам Үрүс деген киши эле. Бозо салчу. Бир жолу анын үйүнө Өтө келди. Жалдуу тору ат минип алыптыр. Көзү балбылдаган, тегерек сакалдуу, сулуу киши экен. Өтө кат-сабаттуу, молдо киши болгон. Кол жазмаларын куржунга салып алып, Уфага барып китец кылыш чыгартам деп, Ташкенге барган экен. Ал кезде Орусия менен Германия согушуп турган убак болгондуктан, Ташкендегилер «алыс жолго чыкпаганың он, тыякта кызыл кыргын болуп жатат» — деп кенеш беришет. Кайран акын куржун толо ырларын кайра алып келиптири.

Ошол ырлар азыр да дарексиз. Бирок Женижоктун «Ак куржун толо ыр калды» деген ырын бизге жетти.

### Суроолор

1. Женижок өзүнө кайсы ыр саптары аркылуу кайрылган? Аны менен акын эмнени айткысы келген?
2. Вала көрбөгөндүгү жана ак куржун толо ыр калгандыгы кайсы саптарда берилген?

3. Акын «Ак куржун толо ыр калды» деген ырын кандай маанайда ырдаган?

4. Ырчынын арманы кайсы саптарда бар?

5. Акындын тилеги кайсы ыр түрмөктөрүндө чагылдырылган? Ал түрмөктөрдүн ар бириң болуп корсоң жана маанисин чечмелө.

6. «Кыймалуу калпак, кара шым, кие турсам не болмок?», деген ыр саптарынан аягына чейин оку. Ушул ырларда эмне басымдуу? Өкүнүүбү, омурдү сүйүүбү, арманбы?

### Тапшырмалар

1. «Жабагысы тай болбой» дегендөн төмөн он-он эки сап ыр жатта. Аяккы эки сабы «Жылжыма жорго минбедим, жыргап бир доор сүрбөдүм» дегендөн бүтөт.

2. «Кыймалуу калпак, кара шым, кие турсам не болмок? Кыркма сакал болгуча, жүрө турсам не болмок? Саймалуу калпак, сары шым, кие турсам не болмок? Сары сакал болгуча, жүрө турсам не болмок?». Бул саптарды да жаттап ал.

### АККАН СУУ

1. Жети кабат жер астын  
Жарып чыккан аккан суу.  
Жер, ааламдын баарысын  
Багып чыккан аккан суу.  
Алтын канат, жез күйрук  
Балык чыккан аккан суу.  
Ак кыянын боорунаң  
Ағып чыккан аккан суу.  
Өмүр отун тутантып  
Жагып чыккан аккан суу.  
Көк жалкайак асканы  
Тешип чыккан аккан суу.  
Көк торполуу көк жарды  
Эшип чыккан аккан суу.  
Зоодон сынбай бир жери  
Кулап түшкөн аккан суу.  
Аяк-башын үзүлтпей  
Улап түшкөн аккан суу.  
Ташка тийип чачырап  
Баркыраган аккан суу  
Далай жерге токтобой  
Шаркыраган аккан суу.  
Кууш жерге келгенде,  
Күркүрөгөн аккан суу.  
Үрейүндү учурup  
Үн сүрөгөн аккан суу.  
Жайык жерге барганды,

Жаркыраган аккан суу.  
Энкейишке киргенде  
Аркыраган аккан суу.  
Кулагынды тундуруп,  
Капчыгайды чуу кылыш,  
Шаркыраган аккан суу.

PDF Compressor Free Version

2. Сурап-сурап отурсан,  
Кайда болот аккан суу?  
Тескейи бийик терен сай  
Коодо болот аккан суу.  
Ак асаба мелжиген  
Зоодо болот аккан суу.  
Башы туюк капчыгай  
Сайда болот аккан суу.  
Издегенге табылбас,  
Жайда болот аккан суу.
3. Аягы жок, колу жок,  
Токтойм деген ою жок,  
Жүрүп келген аккан суу.  
Чайга салыш ичишке  
Набат кылат аккан суу.  
Барган жерин кулпунтуп  
Абат кылат аккан суу.  
Жердин бетин жайнатып  
Чөп жаратат аккан суу.  
Төрт түлүктү семиртип  
Эт жаратат аккан суу.  
Алма, жүзүм, алмурут,  
Алча кылат аккан суу.  
Четин, шилби, карагай,  
Арча кылат аккан суу.
4. Арык казып төтөлөп,  
Алып кетсе жетелеп  
Кете берген аккан суу.  
Бөлгөн жерге токтобой,  
Чарчаганга окшобой  
Жете келген аккан суу.  
Кара таштан шаркырап  
Түшүп жаткан аккан суу.  
Жан-жаныбар шимирип  
Ичип жаткан аккан суу.
5. Ай, аккан суу, аккан суу,  
Ай ааламды баккан суу.

Сыр-Дайрадан кен туруп  
Сыр аякка баткан суу.  
Жабыркатпай жай-кышы  
Жандын баарын баккан суу.  
Кара шибер, көк майдан  
Саздуу болот аккан суу.  
Кайрысан келет арыкка  
Баштуу болот аккан суу.  
Тоодон аккан жеринен,  
Жаралганда тегинен  
Тунук болот аккан суу.  
Тазалыгы жагынан  
Карап турсан баарынан  
Улук болот аккан суу.

6. Алты айчылык жол бассан,  
Арасынан үзүлбөй  
Созуласын, аккан суу.  
Алтымыш бөлөк баш жагын  
Аягын келип бир жерден  
Кошуласын, аккан суу.  
Дыйкан чарба адамды  
Жабыркатпай баккан суу.

7. Жоодураган бото көз,  
Моймолжуган шириң сөз,  
Күмүш үндүү, күн жүздүү,  
Жан эргиткен бал тилдүү,  
Шыбырашып сүйлөшүп,  
Бирин-бири жүр дешип,  
Аста күлүп, шынк этип,  
Алтындан иймек сөйкөсү  
Кулагында жылт этип.  
Муну көргөн жигиттин  
Эт жүрөгү зырп этип,  
Эки чөлөк көтөрүп  
Кыздар келген аккан суу!

8. Ай тамагын кылайтып,  
Ак кейнөгүн булайтып,  
«Секетбай» деп ыр ырдаپ,  
Аккан сууга сыр айтып,  
Жанаша басып кыналып,  
Өнүн суудан каранып,  
Тоту күштай тараңып  
Келиндер келген аккан суу!

9. Белдемчисин байланып,  
Балдарына айланып,  
Небересин ээрчитип,  
Секин басып чайпалып,  
Отурганда «белим» деп,  
Чочуганда «эрим» деп,  
Кемпирлер келген аккан суу!
10. Ак сакалын жайкалтып,  
Аста сүйлөп нарк айтып,  
Жолдун ташын теришип,  
Булак ондоп беришип,  
Чалдар келген аккан суу!
11. Божурашып сүйлөшүп,  
Бир күнде он беш суу кечип,  
Суу боюна барышып,  
Суу мылтык жасап алышып,  
Суу мылтык менен атышып,  
Бир кумардан канышып,  
Балдар келген аккан суу!
12. Ай түяктан арнашып,  
Ак боз бээ тандап союшуп,  
Арча көпкө чыдайт деп,  
Каржыгачка коюшуп,  
Карагай кесип кынашып,  
Ченгек менен бекитип,  
Суу кечпей малы өтсүн деп,  
Эл катташып онсун деп,  
Көңүрө салып көпчүлүк  
Элдер келген аккан суу!
13. Тан кашкайып сүргөндө,  
Булатту шамал сүргөндө,  
Суу катуулап киргенде,  
Тараза жылдыз бөлүнүп,  
Ой-тоонун баары көрүнүп,  
Сүрүлүп жылдыз качканда,  
Танкы Чолпон батканда,  
Өзөндөн ак шамал жүрүп ыркырап,  
Суудан кара буу чыгып буркурап,  
Асмандан жылдызы качып дыркырап,  
Токойдо гүлдер гүл бурак,  
Бутакта булбул ыр курап,  
Шыбакта торгой чулдурап,  
Жылгадан алты мин булак шылдырап  
Жарашкансын аккан суу!..

PDF Compressor Free Version

14. Күн жайылып келгенде,  
Күнгүрөнүп күч алыш,  
Күмүш комуз күү чалыш,  
Күн келбетин бетине  
Жаркыратып түшүрүп,  
Чанкап келген мал-жанг  
Тартынбастан ичирип.  
Күмүштөй болуп жалтылдаи,  
Берекесин арттырып,  
Ийип берген балкылда!  
Бири консо, бири учуп,  
Эки жагын карашып,  
Канаттарын тарашып,  
Мукам-мукам сайрашып,  
Жагжагына толтуруп,  
Балапанга суу берип  
Күштар келген аккан суу.
15. Куйрук-жалы бир карыш,  
Кулан келген аккан суу.  
Аягы жок, колу жок,  
Жылан келген аккан суу.  
Боору менен сойлогон,  
Буту менен баскан да,  
Асман менен учкан да,  
Мурду менен тынган да,  
Баары өзүнө келишкен,  
Асилендин, аккан суу!
16. Кечки мезгил болгондо  
Күндүн нурун сүртүнүп,  
Күлүндөп көркүн жойбогон...
17. Түн ичинде карасан,  
Өзөндүн ичи шуулдап,  
Сан жылдызды батырып,  
Табактай айды калкытып,  
Аттай болгон балыгын,  
Асманды көздөй атылтып.  
Күкүмдөлгөн тамчысын  
Күргүштөп жәэкке чачылтып...
18. Жер үстүнө мелмилдеп,  
Дарая болгон аккан суу.  
Женижок төккөн ыр менен  
Жарая болгон аккан суу.  
Желппип өткөн жерине,

Жемиш өсүп бак болгон,  
Келип кеткен жерине  
Шаар орнот, эл толгон.

PDF Compressor Free Version

19. Жээгинде сайраган  
Күкүк менен булбул бар.  
Көлүндө киши көрбөгөн  
Кара кашка дулдул бар.  
Жүнү сенсен, ак куйрук  
Кундузу бар аккан суу.  
Көзгө жылуу көрүнгөн  
Жылдызы бар аккан суу...  
Дүйнөдө түркүн сонунду  
Мына ушинтип баккан суу.  
Кимге болсо барабар  
Мумуядай жаккан суу!
20. Керүүдөн кыян кошуулуп,  
Сел болосун, аккан суу.  
Этек жагын буулса  
Көл болосун, аккан суу.  
Жайык жерге келгенде  
Алтын менен күмүшкө  
Тен болосун, аккан суу.
21. Кыртыш байлас бетине  
Жүн чыкпаган аккан суу.  
Айбанатпы, адамбы,  
Башын салса, «тур, кет!» деп  
Унчукпаган аккан суу.
22. Жаздын айы келгенде,  
Булак ийип, таш жарып,  
Тоо башынан мөнгү эрип,  
Токсон мин булак бир келип,  
Каарданыш киргенде,  
Ылдый карай сүргөндө,  
Байлас койгон сал агып,  
Көпүрөлөр дагы агып,  
Кечип кирген мал агып,  
Байкабаган жан агып,  
Бузуп өткөн кыяны,  
Бул – аккан суунун зияны.
23. Ташка тийген жеринен  
Көгүш жалын от жанып,  
Жарга тийген жеринен  
Жолум үйдөй из калып.

Түптүү терек токтобой,  
Бир куурайга окшобой,  
Агып барат даң салып.  
Күнгүрөнүп сүйлөнүп,  
Мөнкүп барат жинденип.

24. Туш тарапка бет алып,  
Агып өттүн аккан суу.  
Он сегиз мин ааламды  
Багып өттүн аккан суу.  
Аласасын адамга  
Берип өттүн, аккан суу.  
Кышын-жайын барабар  
Коргошундай көлкүлдөп,  
Тунук болуп мөлтүлдөп,  
Эрип өттүн, аккан суу.  
Өмүр шерик адамга  
Болуп өттүн, аккан суу.
25. Касиеттүү аккан суу,  
Сенсиз бизге күн кайда,  
Жайнап өскөн гүл кайда?  
Ушул турган сулуулук  
Жоголмок баары бейпайда?
26. Күз мезгилде карасан,  
Мөнгүсү аздап эриген,  
Булагы ийбей кемиген,  
Жинин каккан бакшыдай  
Жарым болуп суу кеткен.  
Эртен менен кечинде  
Буркурап чыккан буу кеткен!..  
Кыш чилдеде карасан,  
Көк муз, карга оронуп,  
Көңүлдүү ыры жоголуп,  
Тунгуюкта чулдурап,  
Агып жатат булдураС...
27. А жаныбар аккан суу,  
Күнү-түнү аксан да,  
Кызмат этип жатсан да,  
Кадырынды билбейбиз...  
Жок дегенде, бир жылда  
Зыярат кылып жүрбөйбүз.
28. Суу сыйлаган зор болор,  
Суу кордогон кор болор.

29. А жаныбар аккан суу  
 Жок дегенде бир күнгө  
 Келбей койсон таарынып,  
 Кесирленип жүргөндөр  
 Чуркайт эле ак уруп.  
 Барктабастан жүргөндөр  
 Айчылык жерде болсон да  
 Жетет эле жалынып.  
 Бир ууртап сени алганда,  
 Колунда болгон дүйнөсүн  
 Берет эле жабылып.  
 Бирок сен андай эмессин,  
 Чалкып жаткан кененсин,  
 Керектеген жандуунун  
 Кызматына беленсин.  
 Байыртадан бер жакка  
 Керектелип келгесин.
30. Бали, ыракмат, аккан суу,  
 Түбөлүккө агарсын.  
 Укум менен тукумга  
 Белек болуп баарсын.  
 Күүлөрүндү чerte бер,  
 Күкүктөнүп кete бер,  
 Темир комуз кага бер,  
 Толкуп-ташып ага бер.  
 Тегеренип жер жүзүн  
 Турмуш отун жага бер!  
 Мөнгү болуп ашууда  
 Үнөмдөлгөн аккан суу.  
 Жети күн, бир түн айтсан да  
 Түгөнбөгөн аккан суу.  
 Аккан, аккан, аккан суу,  
 Бардык жанга жаккан суу!..

### «АККАН СУУ» – АГЫП ТУРГАН КЫРГЫЗ РУХУ

Ооба, бул – жети күн, жети түн айтса да түгөнбөгөн, аккан суудай күркүрөген, шаркырапан, төгүлүп-ташкан керемет ыр. Маани-манызы, дүйнө таанымы боюнча, кубулуштагы шайкештиклини жана өзгөчөлүктү таамай көрө билүү жана көзгө көрсөтө, акылга уюта чагылдырыши боюнча поэма – дастандардын чаркы жеткис опол тоодой жүк көтөргөн, ошол жүгү менен булат челип көккө төнгөн, этеги жети кабат жерге таянган чыгарма.

Женижок – чоң даанышман абын. Анда аккан суу эле эмес, шаркырап дүйнө да агат. «Артынан жоо куугансып, көчкөнүн

көрчү дүйнөнүн, кирген суудай шаркырап, акканын көрчү дүйнөнүн, түгөнбөгөн мезгилден, ашканын көрчү дүйнөнүн» – дейт улуу абын. Демек, аккан суу бул жалан эле суу эмес, аккан дүйнө. Өнүгүп, озгөрүп, кубулуп, кыймылдан турган кубулуш. «Аккан суунун» бир учу дүйнө менен аштаса, экинчи учу Тенир таанымы менен алгоолошот. Женижок ошонун баарын көкүрөгүнө батырган, нарк катары алдейлеп сактаган, кайра ошонун баарын рухий жан байлык катары жан мәэрин, сөз берметтерин ыр менен шөкөттөп, учтан түпкө келаткан салтты, жолду, наркты калкка чеч береке болуп чечилип жеткирген инсан. Эми анын «Аккан суу» деген ыры жөнүндөгү төмөнкү ойпикирлерге көнүл төшө. Алар Женижоктун чыгармачылыгын камтыган изилдөөлөрдөн алынган.

Женижоктун «Аккан суу» деген ыры деп жазат, – Ш. Үмөталиев – кыргыз поэзиясынын өз доорундагы кылда башы деп айта турган чыгармалардын бири. Бул ырды окуганда, негедир мактоо жетишшегенсип турат. Ар кандай мактоо анын алдында жупуну тартып, коруна калгансыйт. Ырдын мазмуну да, көркөмдүгү да ушундай. Эргип алган абын асман-жердин арасын кенен-кесир чабытташ, бардыгына өмүр берип жаткан аккан сууну көкөлөтө көтөрүп, көркөм сөз берметтеринин шаркыратмасын куюп жибергенсийт. Азыркы тил менен айтканда, «бардык жол Римге алып келбайт, бардык жол Мекеге да алып келбайт, бардык жол Аккан сууга алып келет» дегенди айтмакчы болот. Жер каймактагандан берки «он сегиз мин ааламдагы» бардык жан-жаныбар, макулук, осүмдүгү, пендеси менен кошо аккан сууга милдеттүү. Аккан суу – бардык башталмаларды башталмасы... Ошон учун аны дал ошо кирсиз суунун өзүндөй абибир менен, ынсал менен, ыйман менен, этияттык, билгичтик менен пайдалануу керек. ... Эпикалык дастан түрүндөгү бул чыгарманы жалан гана сууга арналган ода деш бир жактуу, дегеле ошондой болгон күндө да, анын мазмуну эч тайыздабас эле: абын аккан суунун монументалдык образын бардык мүнөздүү жагынан ажарын ача сүрөттөй алган. Аккан суу табият менен жаратылыштын каймана жалпы космикалык образы өндөнет».

«Бардыгы отөт, кыймылсыз эч нерсе жок». Бул пикирди айкындоо учун өзгөрүп туроочу дүйнөнү абын дарыя менен, ал тургай шар суу менен көркөм салыштырууну пайдаланат. Женижоктун чыгармаларында суу көрүп турган кадимки суу эмес, аккан суу, шаркырап аккан суу, башкacha айтканда, түбөлүк кыймылдагы тиричиликтин башталышы. Суунун бууланышы абаны тоюнат, абан жамгыр аркылуу суу кайра кайтып, жерге синип, булактар алып чыгат. Бардык нерсе кыймылда...» (Ж. Жаныбековдун Женижокко арналган «Даанышман ойчул» деген китебинен.)

«Аккан сууну» философ Чоюн Өмүралы уулу минтип чечмелейт:

«...Жер үстүндө ийкемдүү сенден жумшак эмне бар? Учун учсуз, түбүн түпсүз, кылаан жатат кыйырсыз. дымый берип шар берет, жыйрылат да зыр берет. Жети каттан желип өтөт. Буу болот да көккө айланат, суу болот да кайра агат. Түмөн өмүр жайнап чыгат, түркүн иштер кайнап чыгат. Жандуу менен жансызын баарына тен аккан суу! Жер менен көк арасы ойноп турган аккан суу. Ону дагы солу жок туйлап турган аккан суу.

...Тараза жылдыз бөлүнүп, ой-тоонун баары көрүнүп, сүрүлүп жылдыз качканын, танкы Чолпон батканын, өзөндөн ак шамал жүрүп ыркырап, суудан кара буу чыгып буркурап, асмандан жылдызы качып дыркырап турган саатын туйлатып, типтириүү кармап, шыргалан-оту менен жүрөгүнө бүркүп-бүркүп турбайбы кайран Өте!

...Ушул саптар арасында не деген дүйнө жатат.

Аста күлүп шынк этип, алтындан иймек сейкөсү кулагында жылт этип, кыз калкылдайт бул сууда. Ай тамагын кылайтып, аркардай танын булайтып, «секетим» деп ыр ырдап, аккан сууга сыр айтып, өнүн суудан каранып, тоту күштай таранып ай келин калкыйт бул сууда. Ак сакалын жайкалтып, аста сүйлөп нарк айтып чал калкылдайт бул сууда. Секин басып чайпалып, отурганды «белим» деп, чочуганда «эрим» деп кемпир агат бул сууда. Баары агат... агат... Байыртадан бери агат...

«Тиктеп турат байкасам  
Калыбынан жазбаган  
Канаты бар аккан суу...»

Жетишет! Мындан артык эч ким эч качан айта албайт. Мындан учкул, мындан чулу жана кыска эч бир дух жашай албайт. Бул – Женижок ақын аркылуу ағып келген кыргыз руху.

...Дүйнөнүн өзүндөй түптөн ағып келген ушул укмуштуу түнүк саптардын үнгусуна уюйм, уюйм... иримине тунам, тунам... Дүйнө менен дүйнө болуп кошулуп-жошулуп барат канымда, аккан суунун шобурту дилиме сыр шыбырайт... Шыбырайт да мөлт этип мени өзүнө тамчыдай кошуп алат... Улуулук ушундай... жөнөкөй. Аккан суудай, чыккан чөптөй...»

### Тапшырмалар

1. Ушул чыгарманы сапма-сан көздөн кечирип иликтеп кор.  
Үлгү:

Суроо:

-Аккан суу кайдан чыгат?

Жооп:

-Жети кабат жер астын жарып чыгат.

-Көк жалкяк асканы тешип чыгат.

-Көк торпулуу көк жарды эшип чыгат.

-Ак кыянын боорунан ағып чыгат.

### Суроо:

-Аккан суунун мааниси, милдети кандай?

Жооп:

-Жер-ааламдын баарысын баат.

-Өмүр отун тутантып жагып турат.

-Чайга салып ичишке набат кылат аккан суу.

-Барган жерин кулпунтуп абат кылат.

2. Калган 4-30 менен белгиленген ыр түрмөктөрүнөн суроого жоопту өзүн камда. Ким туура жоопту өзү тапса ал ақындан сезгичтүү көрсөткөн болот.

### Суроо:

-Аккан суунун көрүнүш сыйпаты кандай?

Жооп:

-Зоодон сынбай бир жери, кулап түштөт аккан суу.

-Аяк-башы үзүлтпөй улап түштөт аккан суу.

3. Ырды аягына чейин окуп, аккан суунун калган сыйпатын өзүн тап.

4. Оку жана элестет.

«Ташка тийип чачырап, баркылдаган аккан суу, далай жерге токтобой, шаркыраган аккан суу, кууш жерге келгенде, күркүрөгөн аккан суу, жайык жерге барганды, жаркыраган аккан суу, эңкейишке келгенде, аркыраган аккан суу, кулагынды түндуруп, капчыгайды чуу кылып, шаркыраган аккан суу...»

5. Аккан сууну танкы кооздук менен элестетип айтып бер (13-түрмөкү кара).

6. Корктуу оку: 8-12, 14-ыр түрмөктерү.

### Суроолор

1. 15-түрмөктөгү «Боору менен сойлогон, буту менен баскан да, асман менен учкан да, мурду менен тынган да» деген саптар кандай маанини түндирадарын чечмелеп айттып бер?

2. «Кечки мезгил болгондо, күндүн нурун сүртүнүп, күлүүцөп көркүн жойбогон» дегенди сүрттөп айт?

3. «Келип кеткен жерине шаар орноп, эл толгону» кандайча?

4. Аккан суунун зыяны кайсы жерде сүрттөлгөн?

5. Аккан суу адамга кандайча өмүр шерик?

6. Суунун чалкыган кенендиги сүрттөлгөн ыр саптарын тап.

7. Эмнеликтен суу сыйлаган зор, сууну кордогон кор болот?

8. «Күүлөрүндү чerte бер», «Темир комуз кага бер», «Тегеренип жер жүзүн, турмуш отун жага бер» деген саптардын маанисин чечмелө.

9. «Сыр-Дайрадан кен турup, сыр аякка баткан суу» –дайт. Сыр-Дарыядан аккан суу кантип сыр аякка батсын?

### Салыштырып окуу үчүн

1. «Кундуу сапат – суу тариздэ». Суу баарына жакшылык кылып жатып эч бирине каршылык кылбайт. Эч ким даабас ыплас жайга да ылгабай агат. Кундуу сапатка эгедер жан суудай мөлтүр болгону ийги».

Лао-Цзы – кытай даанышманы, б.з.ч. IV кылымда жашаган.

2. «... баары агат... агат... өзүнүн башатына барат».

Кун-фу-зы – кытай даанышманы, б.з.ч. IV кылымда жашаган.

3. «...Тенир алдында тамчыдай жумшак турup, таштай катууну коздойт. Каяктандыр желип чыгып, каяккадыр житип жок».

Лао дан – кытай даанышманы, б.з.ч. II кылымда жашаган.

4. «...Бар зат түрү жоктон жараплан, бар добуш үнү жоктон тараалган. Анын баласы – нур, небереси – суу. Нур тогулөт – ирмелбайт. Суу көрүнөт – кармалбайт. Суу баарынан улук». **PDF Compressor Free Version**  
«Хуайнацзы» китебинен, б.з.ч. || кылым.

### АДАБИЯТ ТЕОРИЯСЫНАН

**Ассонанс жана аллитерация.** Ассонанс – бул уйкаштыкта же улам кийинки сөздөрдө үндүү тыбыштардын кайра-кайра кайталанышына негизделген көрүнүш. Ал эми аллитерация – көркөм чыгармадагы окшош үнсүз тыбыштардын кайталанып келиши, ассонанс да, аллитерация да – экөө тен поэзияда етө жыш кездешет. Алар эпикалык, лирикалык чыгармалардан тартып, ма-кал-лакаптарга чейин кучагына алат.

Коктусу сайын кекилик,  
Көк күшту көктөн көргөндө,  
Кобулга качат бекинип.  
Көк ирим дайра көлүнөн,

Козудай болгон балыгы  
Көрүнөт көзгө секирип.  
Карагай, арча, төгөрөк\*  
Кылымдаш өсүп жетилип.  
Караган, тикен ичинде  
Калышы желге желпинип.  
Кишини тиктеп, таныркап,  
Кайыбы качпай шекинип,  
Коктудан уккан булактан,  
Комуздун күүсү чертилип.  
Кыймылдайт кайын бутагы,  
Көк кашка сууга серпилип

(Женцижоктон)

Мында ар сабы үнсүз «к» тыбышы менен башталып, аллитерацияны жаратты. Муну аллитерациянын тигинен кемиши десе болот. Ал эми анын туурасынан да келген учурлары бар. Мисалы: «Көк күшту көктөн көргөндө», бу сапта «к» тыбышы алты жолу кайталанды.

Ал эми төмөнкү ыр саптары «а» үндүү тыбышы менен башталып, ассонансты түздү. Бул анын тигинен келиши.

Аксымды айтам кубанып,  
Ак мөнгү жатат төрүндө

Ак тайлак болуп суналып.  
Адырдан чуурут кой-эчки  
Ала аркан болуп чубалып.  
Ак булак чертет комузун,  
Аземдүү күүсүн чыгарып.  
Ак көйнөк кийген жаш келин  
Акырын кайтат суу алып.  
(Женцижоктон)

Ассонанс аллитерация сыйктуу эле туурасынан да жайгашт. «Көк күшту көктөн көргөндө» деген сапта «ө» тыбышы алты жолу кайталануу менен ассонансты пайда кылды.

Куулары көлбүп көлүндө,  
Кароолчу чымчык жай алган,  
Караган шактын өзүндө.  
Кузгундары куркулдайт,  
Кундузу кумда бултулдайт.

Кара карга какылдайт,  
Кабар берип алыстан  
Суу сагызган шакылдайт.

(Женцижоктон)

Бул ыр түрмөгү тигинен да, туурасынан да аллитерациялык, ассонанстык үндөшүүлөр менен торчлонгон. Сегиз сап тен «к» тыбышы менен башталды. «Куулары көлбүп көлүндө», «Кара карга какылдайт» деген саптарды «к» тыбышы туурасынан жайгашты. «Көлбүп көлүндө» («ө» тыбышы), «Кузгундары куркулдайт» («ү» тыбышы), «Кундузу кумда бултулдайт» («ү» тыбышы), «Кара карга какылдайт» («а» тыбышы) деген саптарда ассонанс пайда болду.

Демек, көркөм чыгармадагы мындай тигинен жана туурасынан жайгашкан тыбыштардын үндөштүгү (ассонанс жана аллитерация) эмне үчүн керек? Мындай үндүү жана үнсүз тыбыштардын ыр сабындагы үндөштүгү куюлуша келүү менен поэтикалык ойдун мукам, таасирдүү, угумдуу жана көркөм болушуна көмөк берет.

\* Төгөрөк – бака терек.

«Кыргыздан чыккан Барпы ырчы  
Кыйланы женген алп ырчы»

Байдылда Сарногоев  
«Жарышка түшсөн жел менен,  
Жаактуу пендө жөнбөгөн»

Осмонкул

1. Кыскача өмүрү. Кыргыз эл ырчысы, элдик оозеки поэзиянын классиги, кеменгер акын Барпы Алыкул уулу 1884-жылы Жалал-Абад аймагынын Сузак чөлкөмүндөгү Ачы кыштагында туулуп, 1949-жылы кайтыш болгон. Кедей үй-бүлөдөн. Атасы Алыкул жалчылык менен күн көргөн. Ошол көр тирликтин айынан ал тогуз баласын бағалбай, экөөн – Болот менен Барпыны бардар адамдарга малай кылыш берген. Алыкул ырчы да болгон, ал 1904-жылы дүйнөдөн кайткан. Барпы кичинесинен жокчулуктун запкысын тартып чоноғон. 1915-жылы ал улуу акын Токтогулга атайы барып жолугуп, андан таалим алган. Улуу акын анын өнөрүн жогору баалап, ат мингизген. Барпы Октябрь революциясынан кийин жаш Совет мамлекетин чындоого белсенип катышкан, 1920-жылдарда жарды-жалчы комитетинин төрагасы, Чангент айыл Кенешинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. 1930-жылы анын бир тууган агасы Болотту басмачылар өлтүрүп кетишкен. Андан сон өзү да ооруп, көзү көрбөй калган. Тагдыр акынды аеосуз жазалаган. Бир гана кызы аман калып, 23 перзентин жерге берген. Акын майышкан, бирок сынган жок. Азиздине, колунан бирөө жетелеп жургөнүө карабай Улуу Ата Мекендик согушта мекенди коргоо учун жөнөп жаткан жоокерлерди темир жол вокзалинан ырдап, «Аман барып, кан ичер душманды женип келгиле, Манас атанардын арбагы колдосун!» – деп ак батасын берип узатып турган.

2. Ырдын жаралышы. Атасы Алыкул Шаамурза уулу учун 9 баланы багуу кыйын эле. Ошол себептүү Барпыны 8 жашынан малайлыкка берди. Бала колдон-колго өттү. Назарбайдан Калматка, андан Мадалы ажыга, кайрадан Назарбайга. Эч кимиси ырайым кылган жок. Баары залим, ач көз, таш боор, алдамчы. Байлыктын артынан эт-бетинен кулагандар. Чычкандай баланы жумшай берди, жумшай берди. Бакканы – мал, алганы – отун, жакканы – от, укканы – заар тил, жаткан жери – саманкана,



бүрүшүп иттерден орун талашат. Ушундай оор азаптардан кийин, он бир жашында Барпы көз ооруулу болот. Бир көзүнө ак түштөт. Аナン жашоодон аша кечип, өлгүсү келет. Соөккө өткөн кордуктан куттууунун ушул гана жолу калгандай. Түбөлүк кыймылсыздыкка, ын-жыңсыз тунгуюкка кетсе, бардык азаптан кутулчудай.

Жок, Барпы өлгөн жок. Күндөрдүн бириnde анын оюн езгөрткөн бир укмуш болду! Чалкасынан жаткан. Асманда түрмөктөлгөн булуттар каалгыш баратат... Бала көзүнүн жашын сүрттү да, булуттарды карап кийкырды. Кандайдыр женилдene түшкөнүн байкады. Кыйкырып-кыйкырып алганды, бугу тараап, азаптары унутулуп, көнүлү ачылганын айт. Демек, кыйкырып-кыйкырып ырдаса болот турбайбы. Кандайдыр сөздөр уйкашуу менен куюлушкан ыргак пайда болорун туйду. Кызык, анын эми өлгүсү келген жок. Башкacha бир турмуш башталды!

Дагы бир күнү мындай окуя болду. Назарбайдан акысына алган бир кара башыл эчкиси бар эле. Ал Барпы кайтарган кой менен кошо жайытта болчу. Чарчаган бала көзү илинип кетет. Ошол маалда койго карышкыр тиет. Кашабандын тишине дыркырап үркөн мин койдун бири да урунбай, баягы акыга алган эчки илинет. Ошондо ушул кырсыкка жаны ачып, жини шакардай кайнаган Барпы бөрүгө болгон каргышын ыр менен айтат. Маани да, уйкаштык да өзү эле куюлуп келе берет, келе берет... Ошол ошо болду. Ал өзүнүн ырдай аларына ишенид.

Көрсө, өзүндө бугуп жаткан табигый шык, жөндөм бар экен да. Толкунданып, же бир нерсеге кабатыр болгондо, ошол шыктын капкагы шарт ачылып, уйкаштык, ыргактуу маани төгүлө берет, төгүлө берет тура. Ошентип, Барпы өзүн өзү капыстан ачат. Бүт ынтаасы менен ыр чыгарууга берилди. Ыр букут таратып, көнүлдү гана көтөрбөстөн, койчу-колондордун арасында барк көтөргөн да касиети бар экен.

Алардын Барпыны ырдатып уккусу келгенин, уккандар күбанычка батып, сүрөп турганын айт. Ошентип, ыр өлүмдү сүрүп чыгарды. Жашоо деген кызык, сонун тура! Күндөрдүн бириnde малайынын ырчылыгын кулагы чалып калган, азыраак жамакчылык жайы бар Назарбай Барпыны беттеп, жектеп, кордоп ырдап жиберди. Бала да жалтантан жок. Тилин да тартпады. «Кыйналып жүрүп өлбөсөм, кегимди сенден аламын», – деп орой көзү чарай айтып салды.

Жинденген Назарбай ырдан алдырып койгонуна очошту, баланын мойнунда жумушту күргүштөт үйдү. Демин суутуп, эмитен мокотуп салбаса, көксөөсү жанбай тургандай. Эми бала ырчы эмне кылат? «Ырдоо керек!» Барпы бир күнү өзү кайтарган байдын малын айдал жиберди да Мака-Торпок деген айылдагы тая-келерине качып кетти.

3. Эшекке жабуу жапкандай. Барпы бала ырчы атыгып, эл арасында аздыр-көптүр кадыры осо баштайт. Начынык жарман эмес, анча-мынча тапканы да болот тура. Бир жыйынга барса, ал жерде эл көзүнө көрүнп калган Ташмат, Нышан, Сыдык, Карамурза, Кара Жолдош, Көр Жолдош деген ырчылар бар экен. Алардын арасында быжыгыр сакалдуу, бетинде чаары бар Карамурза деген Барпыны музоосунда сүзүп, топко экинчи келгис кылып салгысы келет да, баланы беттеп ырдан калат. «Тексиз, жугундуучусун» дейт. Барпынын кызыл кемсөл кийип турганын көрүп, «кызын» дейт. Бала ырчы сүздүргөн жок. Кайра: «Кишини кийимге карап баалоо – наадандык. Табылган кийимди кийүү айып эмес» – деп акылдуу нуска айта келип, анан Карамурзаны сөздүн чогуна кактады.

...Эшекке жабуу жапкандай,  
Итке тумар таккандай.  
Журтта калган кашыктай,  
Ит мүлжүгөн ашыктай.  
Кара чаар Мурзага  
Кандай кийим жарашат?..

Күлкү! Каткырык! Женилген Карамурза атын моюнга бир чаап, жыйындан чыгып кетти.

4. Ат менен тондун кызыгы. Базар-Коргон тараптагы бир чон тойдо Барпы Сыдык деген ырчыны айтышта женет. Ошондо болуштуку талашып жүргөн Семетей найып өзүнө каршы тараптын ырчысынын женилгенин угуп, Барпыга абдан ыраазы болот. Ўйүнө ээрчитип келип, абынга үстүнө тон жаап, астына ат мингизет. Анан аял алып берди. Тартышчылыкта жашаган кишиге мындан артык сый-сыпат, урмат болобу! Сүйүнгөн Барпы Семетей найыпты данкап «Беш бала мактоо» деген ыр чыгарып салды. Ошентип, күндөрдүн биринде бай абынга жыланьдын башын кылтыйтат: «Башка ырларынды токtot, бизди гана макта. Туз уруп кетет!» Барпы эми мурункудай элди кыдырып ырдай албай калды. Билинбай отуруп, аркандалып калганын туйду. Эми эмне кылуу керек? «Качуу керек!» Бир туну үйүн да, атын да, аялдын да таштап Барпы качып кетти! (Же Семетей найыптын айтканына моюн сунуп, оокат-тиричилигин откорө бергени ондуу беле?)

5. Ыр азабы. Күндөрдүн биринде Чангент кыштагына эшен келет. Аны көпчүлүк төбөсүнө көтөрүп күтүп алат. Ага келип кол берип, таазим кылгандар көбөйт. Ошондо анын чачпагын көтөрүп жүргөн сопу, молдор чогулуп алып, эшенге минтип айтышат: «Айлыбызда Барпы деген кайырдин ырчы бар. Ал баарыбызы шерменде кылып буттү. Сөксө тил, урса келтек өтпөйт ага. Ошоого бир сыр көрсөтүп коюнуз, жини кагылып калсын!» Эшен ма-

кул болот. Барпыны чакырып келишет. Эшен диний санжырадан кеп чубайт. Жүрөк түшүре тургандай тозоктун оор жазасын, укмуштай кыйноолорду көзгө көрүнө тургандай таасирдүү, элестүү жана ишенимдүү түрдө айтат. Угуп отургандар жакасын карман: «Кудай, күнөөмдү кечире көр» деп, ичтен келмесин кайрып отуршат. Анан сөз аяктаганда, Барпы ырдан кое берет. Бир топ нерсени айта келип, абын:

Алдап-соолап пайданы,  
Байдан көрдүн, эшеним.  
Өзүн өлбэй тозокту  
Кайдан көрдүн, эшеним, –дейт.

Чагылгандай каарып түшкөн сөз күчүнөн мууну калчылдап-тириген эшен: «Каапырды жоготкула!» деп кыйкырат. Ооба, ал үйдөн Барпыны кууп чыгышат. Бул окуяны угуп калган Дыйкан болуш айылдын урматтуу мейманына тил кайрыган адепсизди жазаламай болот. Барпыны айдатып келип, 500 сом айып салат. Абын эмнесин бермек эле. Ошондо Дыйкан төрт казыкты төрт жерге кактырып, анан ошого Барпынын колу-бутун төрт тарапка кердирип коюп, камчы менен сабатат. Дагы жакшы, Барпынын бир тууганы Болот чаап барып, тууган-туушкандарына «Жаман да болсо тууган го, өлүмдөн арачалап калалык» деп кабарлап, элден акча чогултуп келип, аны болушка берип, Барпыны куткарып кетет.

6. «Өзүмдүн ырчым». Барпы абын өмүрүндө алтымышка жакын ырчы менен айтышкан. Алардын арасында Женижок, Токтогул, Бекназар, Калмурза, Нышан, Карамурза, Сыдык, Ботобай, Нурмолдо деген абындар болгон. Булардын ичинен Токтогулду, Бекназарды, Нышанды устаты катары эсептеген. Айтышка чыккандыгына байланыштуу Барпы өзү минтип айтчу экен: «Эн биринчи мени менен айтышчу «Өзүмдүн ырчым» болгон. «Өзүмдүн ырчым» дегенимдин мааниси мындей – мен жаш кезимде өзүмдү айтышка даярдан, үйдөн алыс ээн коктуга барып, куурайдан адам кебетелентип каракчы кылып алып, ага баланча ырчы деп ат коюп, алым сабак айтышып, анын атынан да, өзүмдүн атыман да ырдан машыкканын. «Ырчым» да мага бош келбей, мен да ага бош барбай, кыскасы, көпкө чейин кармашып жүрдүм. Акыры «Ырчымды» жене баштадым. Эми ырчылар менен айтышсам боло берет деп чечтим. Ошентип, ырчылар менен бет келишип айтышканга чейин өзүмдү машыктырып жүргөмүн. Эгер мен ошол «Ырчымдан» женилген болсом, айтышка чыкпаган болор элем. Мен аны жене баштаган сон, өзүмө өзүм ишенип калдым» (Жолболду Төрөкан уулунун эскерүүсүнөн).

7. Түмөнбай досуна айтканы. «Досум, мен карып баратам. Өбөк болор бала жок. Менден калары – ыр. Ыр менин канымдан пайда болгон перзентим. Көзүм көрбейт, бирок көкүрөгүм соо. Кудай салган

карангы түндүн ичинен Күнду издейм. Эми сен ырларымды жаз, мугалимдерине жаздыр, окуучуларың кол кабынчы.

PDF Compressor Free Version

8. Барпы мунарасынын бийиктиги.

I. ... «Токтолуу деген болбойт эле. Кайсы жакка бурса, ошол жаака шаркырап ага берчү» (*Кызы Паршиева Бурул*).

II. ... «Улуу Барпы ақындын керемет ыр саптарына үнүлгөн сайын, менин эсиме Чыгыштын ар кайсы доордо жашап өткөн Омар Хайям, Хафиз, Жами сыйактуулары түшө берет. Барпы булардын бири менен да замандаш эмес экенине, алардын ақындык мурастары менен деле (аттарын, балким, эшиткендир) бейкабар экенине карабастан, ошолордун адабий олимпине чейин кантит көтөрүлгөнүнө тан кала берем. (*Жунай Мавлянов, жазуучу*.)

III. ... «Ақындын тили метафоралуулугу, сырға бай, ойго терендиги менен гана эмес, эбегейсиз мукамдыгы, шириндиги менен да айырмаланып турат. Ал тилдин бүткүл мукамын, ыргагын кармап калууга, ар бир сапка нукура музыкага айланы туррасаас, тил илиминин мудариси».

IV. ... «Кыргыз адабиятынын классиги, булбул таңшык ырчы...» (*Темиркул Умоталиев, ақын*).

V. ... «Көпчүлүк арасында Барпы күлүк аттын башын коё берген сымал ырды төгүп жибере турган» (*Төлон Шамшиев, ақын*).

VI. ... «Барпы ақынга ақындык кудуретти жаратылыш үч эзе эңчилегенин көрөбүз. «Өзүндү жакыр эттим. Көзүндү азиз эттим. Анын ектөсүнө көркөм сөз каухарын этегине толтура төктүм. Аларды кандалай кыпшаптаап, кандай көркөсөн өз эркин, азиз булбул!» дегени байкалат жаратылыштын» (*Түгөлбай Сыдыкбеков, жазуучу*).

VII. ... «ошол «көр» Барпынын зор талантына өткүр сезгичтеги, терен зиректиги эриш-аррак келип, жөн көз көрбестү көрүп, жөн кулак эшитпести эшиткендиги кишини, кишидеги мөлтүр маҳабатты, өмүр, өлүм, болмушту, жан-жаныбарды, дүйнөнү, тагдырларды, жер-сууну, шамалды, отту, Күнду, аламды таамай көрүп, так сүрттөп ырдоого дурмөт берди» (*Түгөлбай Сыдыкбеков*).

VIII. ... «Жылдар өткөн сайын Барпы мунарасынын ажары ачылат» (*Түгөлбай Сыдыкбеков*).

IX. ... «Мен Барпынын ырын бир нече жолу уктуум. Ал суу кошпой ырдаган төкмө эле» (*Аалы Токомбаев, ақын, жазуучу*).

X. ... «Дегинкиси аялзатынын асылзаадалыгын, ички жана сирткы сулуулугун, адеп-актык жактан өзгөчө бийик турган тазалыгын, жакшы адамгерчилк сапаттарын, улуу шараптын көкөлөтүп ырдоо жагынан Барпынын алдына чыга турган кыргыз ақынын табуу кыйын. Бул жерде ал Хафиздин катарында турат. Бул жерде эч аптыруу жок, тарых өзү өтөрүп чыкчу жыланач чындык гана айтылыш жатат» (*Кадыркул Даутов, сынчы*).

XI. ... «кыргыз адабияты менен искуствосунун Москвада өткөн (1958-жылы) он күндүгүнүн учурунда орус жолдоштор Барпынын чыгармаларын жогору баалап, аны кыргыздын Некрасову, Беранжеси деп аташты... Барпы өлбөс-өчпөс ырларды жараткан. Ошондуктан ал өлбөс ақын» (*Мухтар Борбугулов, адабиятчы*).

XII. ... «Барпы дайым эл тарабында болуп, дайыма эл таламын жактап ырдоо менен катар, бай-манаптарды, эзүүчү таптын өкүлдөрүнүн кылмыштарын аябай ашкерелеп, аларды катуу сынга алган» (*Жаки Таштемиров, Барпынын чыгармачылыгына алгач изилдөө жүргүзгөн илимпөз*).

XIII. ... «Ақындын кайсыл гана чыгармасын албайлы, андан көзү өткөн атактуу ырчылардын, замандаштарынын, биринчи кезекте Токтогул, Женижок, Тоголок Молдо өндүү чон таланттардын, ошондой эле Чыгыштын классикалык поэзиясынын, бүтүндөй доордун жандуу жанырыгы, даана басылган мөөрү сезилип турат». (*Кадырбек Матисев, философ*).

XIV. ... «Барпы бу баш-аягына адамдын ақылы жетпеген ааламды, нурун чаккан Күнду, аягы жок, башы жок шамалды, жердин жети кабат түбүнөн атып чыккан сууну, айры бут пенде баласынын каш-кабагынын ортосунда жүргөн ажалды, адамды адам кылып бийикке оболоткон улуу сезимди ж.б. ырга кошуп, түбөлүктүү суроолордун айланасында ой жүгүртөт. Адам оюнун ушунчалык терендиги, учкулдугу, улуулугу Барпынын чыгармаларында өзгөчө бир көркөмдүк менен чагылдырылган...» (*Бекташ Шамшиев, окумуштуу*).

XV. ... «Барпы ырдаганда ақырын, салмактуу баштап, анан үнүн бийиктетип, обдулуп алчу, кызыганды белин таянып ордунан тура калганын өзү да билбей калчу. Өмүрүнде колуна комуз кармаган жан эмес. Анык төкмө эле. Көл-шал болуп тердеп; улам жоолугу менен бетин сүртүп коюп, шаншый берчү. Угуп отургандар бирде мемиреп, бирде толкуп...

...Угуучуларды бирде алтынчы асманга алып чыкса, бирде жетинчи жердин алдынчагы окуяларга дуушар кылчу... Эл жакасын кармап, алда кандай башка бир ааламда жүргөнсүп, реалдуу турмушту кәэде байкабай да калар эле» (*Түмөнбай Байзаков, ақын, ал Барпы менен дос болгон, көп ырларын жазып алган, 1970-жылы Барпынын бир томдук жыйнагын түзгөн*).

XVI. ... «Барпынын көкүрөгүндө уру бар болчу. Он эмчеги-нин түшүнүнде эле. Барпы өзү алды ачык жегде кийип жүрчү. Үрдаган кезинде уру көөп, орточа алмадай болуп чыналып чыкчу. Үрдү ақырын темп менен баштап, улам катуулап, улам темпин жогорулатып, кийин оозуна келип турган ыр тизмектерин айттууга жетише албай шашылып, демиккенсип кетер эле. Үр күүсүнө күүлөнүп, отурган жеринен тизелей калып, эки колу менен жер таянып ырдай баштачу. Барпы көкүрөгүндөгү уруна толгон дем-

ди ыр менен чыгарууга үлгүрө албай демигип бара жаткансып кетер эле. Жорго сынары ырга абдан күүденгенде таралған жеринен туралып, басып кетип ырдар эле» (Жолболду Төрөкан уулу, Сузактагы Маркай кыштагынын тургуну). (Баса, ур – был сыртка томпоюп чыгып турган жаш баланын муштумундай шишик. Кийин табып Барпынын өтүнүчү боюнча аны жарган, ичинен кан эмес, же зил эмес, түсү алтын сымал жалтыраган суюктук чыккан. Кийин ошол урдуң орду калга окшоп кара дак болуп бүткөн. Ушул урга байланыштуу эл арасында улама көп айтылып калган. Кыскача мааниси мындай: «ур анын денесин-деги ыйык касиет, ал акынга дем берип, көкүрөгүнө ыр толтуруп турган, урду алдыргандан кийин ал мурдагыдай төгүп ырдай албай калган, ошондо «мен ушинтип калдымбы?» деп ыйлап да жиберчу экен...»).

#### 9. От жана адам.

##### I. От – тенир

«Барпынын чечмелөөсүндө «Жалындуу Күн, жаркын От – жылуулуктун тенири». От – жердеги кичинекей Күн. От дүйнөгө аккан суу менен Күндөй эле табигый зарыл нерсе. Ал жашоонун бардык чөлкөмү менен байланышкан, анда бүт тиричилик бар. Жада калса, мылтык да отсуз атылбайт. От жалпы эле жарык дүйнө: өмүр да, улуулук да, сулуулук да, аруулук да, сүйү да. От менен турмуш жанданып, толук көркүндө алга жадырап-жайнаш шандуу жылат. Ушул себептүү «От бар жерде түн болбайт, оту өчкөндүн үйүндө ооз ачкан ун болбайт». Аныз дүйнөнүн куну качат, маанийы пас, түсү күнүрт. Ал суудан да, буудан да, чуудан да, туудан да чыкпайт. Тек гана «Булутка булат жабышса, булутка булат кагышса, жарк-журк этет чагылган. Опурталдуу болсо да, От ошондон табылган», кадырессе табигаттын кубулушу, реалдуу чындыгы. Улуу ырчы жаккан улуу Оттун айырмасы менен баа-баркы ушунда» (К. Даутов).

##### II. Аалам агымындағы адам

«Барпы бул дүйнөнүн борборуна «Аалам менен төрөлүп, Аалам менен бирге өткөн» Адамды коет. Анын улуулугу ушунчалык: «Адамды кудай тааныбай, адам тааныйт Кудайды». Ошондуктан ал дүйнөнүн бирден-бир ээси, түркүн өнөр тапкы түзүүчү, жашоо-тиричилиktи жургүзүп турган Күн да, айкөл Жер да, өмүр азыгы Суу да, аягы жок, башы жок Шамал да, «аруулуктан шам жаккан алоолонгон От» да киши кызматында болот; адам аларды жашоо ынгайына карата пайдаланат, керектөөсүнө карата жумшайт, өмүр-турмушун ошолор менен өткөрөт. Адам дүйнө менен адам, дүйнө адам менен толук, көрк-келбеттүү. Алар бири-бирине мұктаж, бөлүнбөйт. «Агымы менен ааламдын адам гана бирге агат». Барпыга дейре бир да ырчы, бир да жазгыч

акын адам темасын билденгээлге чейин көтөрө ырдай алган эмес. Анын улуулугунун бир белгиси ушунда» (К. Даутов).

#### Тапшырмалар

Улув жана залкар акын Барпынын өмүрүнөн сага тогуз шингил тартууланды. Алар: 1. Кыскача өмүрү. 2. Үрдүн жарапшы. 3. Эшекке жабуу жапкандай. 4. Ат менен тондун кызыгы. 5. Үр азабы. 6. «Өзүмдүн ырчым». 7. Түмөнбай досуна айтканы. 8. Барпы мунарасынын бийиктиги (16 болук). 9. От жана адам. Кыргыз элинде байыртан келаткан салт бар, ал тогуз айып бул жазалоо, тогуз тартуу – бул сыйлык. Маселен, Жаныбек деген кан Буудайык үчүн Кара Төлок саяттыга сыйлык катары төрт түлүктөн тогуздал мал берген. Сага да тогуз тапшырма берилди. Билсен – тартуу, билбесен – айып.

Айыпка жыгылбаш учүн тогуз тапшырманын ар бирин өзүнчө оку, бирок бирин толук билгендөн кийин гана экинчисине от. Тапшырмалардын ичинен эн оору жана кыйыны – 8, 9. Мындағы 8-тапшырма 16 телкичтөн турат. 16 телкичтөн ар биринде сага арналған бирден гүлдесте бар. 1-тепкичтөн гүлдестени Барпы ақындын кызы Бурул сунса, 16-тепкичтөн сүзактык карыя Жолболду даярдаган гүл бар. Демек, сага коптогон жазуучулар, окумуштуулар кызмат кылат.

Албетте, гүлдесте дегендөн тестеленген билимди түшүнөрүңү күмөн санабайм. Ал эми 9-тапшырма кыргыз элинин таланттуу сыйнчысы К. Даутовдан алынды. Бул окумуштуучалык Барпыны эч ким жалпы жүртчулукка түшүндүрүп береэ зек. К. Даутов «Чынныга куйган балга малынган чымын» сыйктуу Барпынын поэзиясына түшүп кетет да, андан кана татып, анан балдай ширин сын, изилдөө жаратат. Сен да андан татып көр, окуучум. От жана адам жөнүндөгү Барпынын ырларынын маани-маңызын сыйнчынын козу менен көрүп, сөзү менен сүйлоого мүмкүнчүлүк аласын.

#### Айрым сөздөрөгө түшүндүрмө

жегде – эркектин сырткы койнөгү; жакасыз тигилет

классик – илимдин, адабияттын, искуствоосун өзгөчө белгилүү, таанымал, үлгүлүү ишмери

шедевр – искуствоунун, адабияттын эн мыкты ийгилиги болуп саналған, өзгөчө артыкчылыгы, жеткире иштелгендиги менен айырмаланган эн көрүнүктүү чыгарма

метафора – бир нерсени, көрүнүштүү, башка бир окошо же жакын нерсе, көрүнүш менен атоо; мисалы: тоосу – сепил, мында тоонун бийиктиги сепил менен берилүүдө

философия – жаратылыштын, адам коомунун жана ойлоонун онүгүшүнүн жалпы мыйзамдары жөнүндөгү илим

Беранже (1780–1857) – француз ақыны, азатчыл идеяларды даназалаган

Жами (1414–1492) – перс, тажик философу, ақын, музика изилдөөчү

Некрасов Н. А. (1821–1877) – орус ақыны, «Россияда кимдер жыргайт?» деген атактуу поэмалын автору

Омар Хайям (1048–1122) – перс, тажик ақыны, философ, математик, ал дүйнөгө акын катары рубайлери (төрт саптар) менен таанылган

Хафиз (1325–1389) – перс ақыны, лирикалары дүйнөнүн көп тилдерине көтүрүлгөн

термоядролук реакция – женил атом ядролорунун ото жогорку температурада оор ядролорго биригүү реакциялары, ал жылдыздардагы энергиянын булагы

Олимп – Грециядагы бийик тоо (бийиктиги 2911 метр). Байыркы грек мифологиясында ага кудайлар келип-кетип турушкан  
адабий олимп – адабий чыгармачылыктын түркүлөөнүн «Түү чоку су» десе да болот)

PDF Compressor Free Version

## АЙТ, АЙТ ДЕСЕ

Айт, айт десе ааламды айт,  
Аалам алга кадамдайт.  
Ар түркүн өнөр чыгарган  
Ааламдагы адамды айт.  
Бири күлсө, мини ыйлайт,  
Акыйкатсыз заманды айт...  
...Жылуу сөздөн тилдөө көп,  
Күлгөнүнөн ыйлоо көп.  
Алуу эмес, берүү көп,  
Ар азапты көрүү көп,  
Калктын ичин бөлүү көп,  
Көпчүлукту сөгүү көп,  
Көздүн жашын төгүү көп,  
Тириүлөрдөн өлүү көп.  
Көнүлү өспөй чөгүү көп.  
...Бирди эмес, жүздү айт,  
Берекелүү күздү айт.  
Үйүр болуп адамга  
Илбесин алган күштү айт.  
Азга жылуу, көпкө ызгаар,  
Кычыраган кышты айт.  
«Кыш чилдеде иште» – деп,  
Томаякты желкелеп,  
Бай көрсөткөн мушту айт.  
...Айт, айт десе, чындыкты айт,  
Айлыкты эмес, жылдыкты айт.  
Ак пейилдүү адамды  
Азгыруучу шумдукту айт.  
Ачкалыктын айынан  
Ач, жыланач кулдукут айт.  
... Айтам десен чындыкты,  
Башка кайғы салганды айт.  
Өмүр бою эзилип,  
Уу тырмакта калганды айт.  
Башына түшкөн азаптан  
Куткаруучу балбанды айт.

\* \* \*

«Айт, айт десе...». Мындай ырлар башка ырчыларда да бар. Мисалы, Женижок санатты, китеptи, тарыхты, сырды, мунду, күчтү, сүрдү, көлдү, төрдү, күлүктү, бүркүттү, «алганды айтпай, бергенди», «душманды женип келгенди», устаны, капканчыны, «керилип кетмен чапканды, адал дүйнө тапканды», мергенчини, карыяны ж.б. айтуу керектигин өз алдына максат кылыш коет. Ал эми залкар акын Чонду «Алтынды каткан ташты айтам, акылды каткан башты айтам», «Өзөккө бүткөн дартты айтам, өзүндөн чыккан жатты айтам» деп эмнени ырдай тургандыгын сабалап, ак жаандай төгүп жүрүп отурат. Барпынын «Айт, айт десе» деген ыры, байкап көрсөн, өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Кыш, күш, күз, жүз жөнүндө учкай эле айтылат да, башкы көнүл, ой чордону алга кадамдаган, ааламда ар өнөр менен жашап жаткан адамга баш ийдирилген. Демек, «Айт, айт десе...» – адамга арналган ыр. Эмне үчүн адамды ырдай тургандыгын да акын жогорку ырдын 5-15, 22-37-сантарында ачык-айкын айткан. Ошентип, акындын мүдөөсү – адамды, анын ал-абалын, турмушун ырдоо. Адам баласынын бири күлсө, мини ыйлагандыгына кабыргасы кайышат. Аナン ошол адамды ырларынын өзөгүнө жайгаштырарын максат кылат. Демек, «Айт, айт десе...» – Барпынын программалык маанидеги ыры. Акын өзүнүн алдына койгон мындай милдет-озуйпасын эн сонун аткарған. Анын чыгармаларында түркүн адамдар: Мөлмөл баштаган аруу кыздар, болор жигит менен болбос жигит, аялдын жакшы-жаманы, жакшы кызы, кишидеги батырдык, марттык сапаттар, бузуктук, ушакчылык, желөпкө, келесоо жандар ж.б. чагылдырылган.

## Суроолор

1. «Ак пейилдүү адамды азгыруучу шумдукту айт», – дейт Барпы акын. Бул адамды азгыруучу шумдук эмне? Аракпы, банды затпы, эмгекпи, уурулукпу, арзуу сезимби, дүнүйөбү, билимби, зордукулукпу, акчабы? Өнөрбү, кумарпаздукпу, эрдикпи, талантпы, ач көздүклу, байлыкпы? Кайсынысы азгыргыч? Ар бирине далилдүү пикир айтуу керек.
2. «Өмүр бою эзилип уу тырмакта калганды айт» – мында уу тырмак ким?
3. «Ачкалыктын айынан ач, жыланач кулдукут айт». Буга кандай түшүнесүн? Бүгүнкү проблемалар менен байланыштыр.

## ЫНТЫМАК

Ынтымагы бар элдин  
Таалайы, багы ачылат.  
Ынтымагы жок элдин  
Тапканы бекер чачылат,  
Ынтымагы бар элдин

Эли чогуу жыйылат.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Эли качып суюлат. **PDF Compressor Free Version**  
 Ынтымагы бар элдин  
 Кары, жашы тоюнат.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Кара көзү оюлат.  
 Ынтымагы бар элдин  
 Калага карды ток болот.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Бириге бири октолот.  
 Ынтымагы бар элдин  
 Дүркүрөп өсөт балдары.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Сөзүнөн чыгат жалганы.  
 Ынтымагы бар элдин  
 Адил болот улугу.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Ичинен чыгат бузугу.  
 Ынтымагы бар элдин  
 Кенеш берет карысы.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Тозуп качат баарысы.  
 Ынтымагы бар элдин  
 Катар конот айлы.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Эч билинбейт дайыны.  
 Ынтымагы бар элдин  
 Жарып сүйлөйт чечени.  
 Ынтымагы жок элдин  
 Жабырап сүйлөйт нечени.  
 ... Ынтымактуу эл болсо,  
 Душманга тийген ок болот.  
 Ынтымаксыз эл болсо,  
 Дыркырап качып жок болот.  
 Ынтымактуу биригет,  
 Ынтымаксыз бүлүнөт.

#### Тапшырмалар

- Коп чекиттин ордуна кайсы ыр саптарын коюуга болот?  
Ынтымагы бар элдин
  - Таалайы, багы ачылат
  - ...
  - 4-9. ...
- Ынтымагы жок элдин
  - Тапканы бекер чачылат.
  - ...
  - 4-9. ...

2. Эки окуучу алым сабак түрүндо окуйт (Комуз менен коштоп, ырдаста болот).  
**Улугу:** 1-окуучу. Ынтымагы бар элдин  
 Таалайы, багы ачылат.  
 2-окуучу. Ынтымагы жок элдин  
 Тапканы бекер чачылат. (Калганы да ушул ондүү окулат).

#### Суроолор

- «Ынтымактуу эл болсо, душманга тийген ок болот, ынтымаксыз эл болсо, дыркырап качып жок болот», – дейт акын. Эмне учун?
- «Ынтымагы бар элдин жарып сүйлөйт чечени. Ынтымагы жок элдин жабырап сүйлөйт нечени» дегенин кандайча түшүнөсүн?
- «Ынтымагы жок элдин кара көзү оюлат», – дейт. Кара көзү оюлганы кандай? Ким оёт? Кантин? Эмне учун?
- «Ынтымагы бар элдин катар конот айлы», – дейт. Анда азыркы кезде катар көчөлердө, кабат үйлөрдө, жанаша жашаган эл ото ынтымактуу экен да. Же башкачабы?
- «Ынтымагы бар элдин кенеш берет карысы». Албетте, бул – элдин эн сонун касиети. Бул жөнүндө пикиринерди айткыла.
- «Ынтымагы бар элдин адил болот улугу», – дейт акын. Барпынын эшнеге каяша кылыш ырдаган ырын эстечи («Ыр азабын» кара). Дыйкан болуш бул жерден адилеттүүлүк кылдыбы?

#### Кошумча маалыматтар

I. «Манас» эпосунан алынган осуяttар: 1. Эл-журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир женден кол чыгарган ички биримдиги. 2. Улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык.

(Манастын жети осуятынан.)

II. «Манаста» эмне ыйык? Ата жүрт ыйык, анын боштондугу ыйык. Ала-Тоонун бүтүндүгү, ак калпактуу журттун биримдиги ыйык. Акыйкаттыкка, актыкка, адилеттүүлүккө негизделген достук ыйык

(С. Байгазиев)

III. «Ырыс алды – ынтымак,  
Ынтымагын жок болсо,  
Алдындан таяр алтын так»  
(Калыгул Бай уулу)

IV. Тилекмат чечендин Калыгулга айтканы: – Кереге ажыраса, көктөлөр. Ээр ажыраса, эпителер. Жер жарылса, сел менен толор. Эл жарылса эмне болор, касиеттүү карыя?

Калыгул олужынын жообу:

– Кулаарды кол токтотот. Ураарды тирөөч токтотот. Ажыраганды ал жээгинен бул жээгине көпүрө еткерет. Көпүрөнүн бир устунуна жарайын деген тилек менен келипсүн. Экинчи устунуна мени болуп бер деп келген экенсин. Экөөбүз эки элди ажыраттай сунулуп калсак, ал өйүзүнөн бул өйүзүнө бекем чубоочу адамдар көбөйөр бекен?

(К. Осмоналиев, «Көчмөндер кагылышы» романынан.)

V. Ынтымак болсо калкында,  
Душманындан тартынба  
(Токтогул)

## ДҮНҮЙӨ

Бир адамды ыйлатып,  
Буркураттын, дүнүйө.  
Жокко бардан жалынтып,  
Пул сураттын, дүнүйө.  
Бирдин малын таратып,  
Чыркыраттын, дүнүйө.  
Бирдин малын биреөгө<sup>1</sup>  
Шириң кылдын, дүнүйө.  
Бирге бирди өлтүртүп  
Кыйын кылдын, дүнүйө.  
Бир адамды кан соргон  
Залим кылдын, дүнүйө.  
...Бирдин ақын биреөгө<sup>2</sup>  
Талаштырдын, дүнүйө.  
Сени ээрчиген неченди  
Адаштырдын, дүнүйө.  
Бир адамга залалды  
Анык кылдын, дүнүйө.  
Бир неченди мәннеттүү  
Карып кылдын, дүнүйө.  
Жокчуулуктан неченди  
Зарыктырдын, дүнүйө.  
Кәэ биреөнүн малы көп  
Бардам кылдын, дүнүйө.  
Барган сайын көбөйтүп  
Жардам кылдын, дүнүйө.  
... Калтыратып кедейди  
Карып кылдын, дүнүйө.  
Бутундагы кийгенин  
Чарык кылдын, дүнүйө.  
... Бир туугандан артыкча  
Көрүнөсүн, дүнүйө.  
Билинбей өзүн бир күнү  
Бөлүнөсүн, дүнүйө.  
Келеринде, дүнүйө,  
Көл мелтирең толгондой.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Көзүндү чукуп, ойгондой.  
Келеринде, дүнүйө,  
Сууну арыкка бургандай,  
Төрүндө жолборс тургандай.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Арыктын суусун тарткандай

## PDF Compressor Free Version

Төрүндөн жолборс качкандай.  
Келеринде, дүнүйө,  
Калышка күмүш куйгандай,  
Кашында чолпон тургандай.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Калыбын жерге сынгандай,  
Чолпонун качып жылгандай.  
Келеринде, дүнүйө,  
Коктуга коюн толгондой,  
Кооздоп салган коргондой.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Коюнду бөрү кыргандай,  
Коргонун жалаң тургандай.  
Келеринде, дүнүйө,  
Күмүштөн дубал ургандай,  
Чырагын жанып тургандай.  
Кетеринде, дүнүйө,  
Дубалын көчүп жылгандай,  
Чырагын очуп сынгандай.

## Суроолор

1. Ушул ырды маанисине жана түзүлүшүнө карата канча болукко ажыратышка болот? Кайсы жерден? Эмне үчүн?
2. «Бир адамды кан соргон залим кылдын, дүнүйө» дейт ақын. Канды кантип сорот?
3. «Бирдин малын биреөгө шириң кылдын, дүнүйө» дегенди кандайча түшүносун?
4. «Бир неченди мәннеттүү карып кылдын, дүнүйө» дейт. Чындыгында мәннеткөч адам көп иш бүтүрт, абан анын карып болуп калганы кандай?

## Тапшырмалар

1. Улуу ақын Токтогулдун да «Дүнүйө» деген ыры бар. Ошол ыр менен Барпынын «Дүнүйөсүн» салыштырып көрсөн. Окшоштугу жана окшошпогону кайсы?
2. Токтогулдун «Дүнүйө» деген ырынын этегинде эки көз карааш берилген. Аларды кайталап оку жана Барпынын «Дүнүйөсүн» ошол көз карааштар менен карап көрсөн.
3. Салыштырып оку.

## ДҮНҮЙӨ (Женижоктон)

Асман, Ай, жылдыз бүткондо,  
Улангансын, дүнүйө.  
Жер титиреп бүткөндо,  
Куралгансын, дүнүйө.  
Он сегиз миң ааламды,

Бир жараттын, дүнүйө,  
 Кемтиги жок эч жерде,  
 Күп жараттын, дүнүйө.  
 Аял менен эректи  
 Жуп жараттын, дүнүйө.  
 Эки беттин албырган  
 Нурун алдын, дүнүйө.  
 Атасынан баласын  
 Мурун алдын, дүнүйө.  
 Сайдагы жолду карачы:  
 Сары килем жаптырып,  
 Сары аркан менен тарттырып,  
 Санжырга менен төө откон.  
 Саймалуу калпак кийгендөн,  
 Сайышып жоого киргендөн,  
 Санатсыз эчен эр откон.  
 ... Байыстабай бир азга  
 Отконун корчү дүйнөнүн.  
 Артынан жоо куугансып  
 Кочкөнүн корчү дүйнөнүн.  
 Бир жалбырттап, бир жерде  
 Очкөнүн көрчү дүйнөнүн.  
 ... Күн менен түндү камчылап,  
 Оттүп жаткан дүнүйө.  
 Жүрттән жүртка ташынып,  
 Кочуп жаткан дүнүйө.  
 ... Күндүн нуру сыйктуу  
 Күйүп турган дүнүйө.  
 Баласында алпештеп,  
 Сүйүп турган дүнүйө.

- (Байкасан, бул дүнүйө Барлынын дүнүйөсүнө окшошпу?)  
 4. Барлы ақындың «Дүнүйө» деген ырын көркөм оку. (Элдик обон менен ырдалат үйрөнсөн да болот.)  
 5. Ырды 3-4 окуучу алым сабак түрүндө үн кубултуп окугула.

## КӨЗ

Бул көздөн ырлар курап турам өзүм,  
 Укканга тарых болуп калсын сөзүм.  
 Канатсыз улуу сууну кечкен көзүм,  
 Тиктесем алысқыга жеткен көзүм.  
 Өзүмө бирге бүткөн ынак көзүм,  
 Түнкүсүн жарык кылган чырак көзүм.  
 Таң менен ширин жолдош болгон көзүм,  
 Мандайда жарык нурум – эки көзүм.  
 Алысты жакын кылган сенсин, көзүм,  
 Жаралган алтын жанга теңсин, көзүм.  
 Керексин көпчүлүктүн баарына сен,

Көз менен эчен ишти тааныган эл.  
 Жарык дүйнө мээрбаны сенсин, көзүм,  
 Биз менен ажырашпас элсин, көзүм.  
 Сен менен таза кийим кийдим өзүм,  
 Кагылбай тоодо, ташта жүрдүм өзүм:  
 Көз экен дүнүйөнүн жыргалы да,  
 Өмүрдүн гүлдөп өсүп турганы да!  
 Өнөргө көздүн нуру жардам болот,  
 Өнөр да, көз болбосо кайдан болот?  
 Алтын көз – чын табият берген белек,  
 Жаралдың барчабызга бирдей керек!  
 Дүйнөдө көздөн кымбат эч нерсе жок,  
 Көзсүздүк, о калайык, билсөн тозок.  
 Көрбесө эки көзүм кейишим жок...

## Тапшырмалар

1. Барлы көздөн ыр курап турганын, алар укканга тарых болуп айтыларын ырдалтып. Ошол көзгө баа берип көрчү.

Улгү. 1. Көз, ал канатсыз улуу сууну кечет (3-сап). 2. Көз, тиктесен алысқа жетет (4-сап). 3. Көз – бирге бүткөн ынак (5-сап).  
 (Калганын өз алдынча улгүгө окшоштуруп иште да, ар бирине баа бер. Маселен, 3-сапта көз канатсыз эле улуу сууну кечип кетет. Кантып? Себеби аркы ейүздү көрүү үчүн сүудан кечүүнүн же үстүнүн учуп оттүнүн кереги жок. Бир көз чаптыруу менен тиктегенинді көрсүн, көз ошондой керемет.)

2. Салыштырып оку:

Осмонкул: «Барлы аке

Жарыкты сүйгөн ырчы эле,  
 Жан бүткөндүн курчу эле.  
 Анын  
 Жараткан көзүн алса да,  
 Жүрөгү көрүп турчу эле».

Байдылда:

«Томого кийген бүркүттөй,  
 Той берген жерде шаншычу.  
 Көр болгон менен, ыр жактан  
 Көздүүнү артка калтырчу».

Эдуардас Межелайтис (Литва ақыны):

«Эки көз  
 Жылдыздай жер дүйнөгө жаркыраган,  
 Күш сымак ок жаңылып алсыраган,  
 Жашырып карегине кайғы-зарын,  
 Бир кезде кирпик какпай калтыраган...  
 Эки көз

Нан сурал ачарчылык жылдарында,  
 Жалдырап жан талашкан, мунга толгон.  
 Эки көз эки кызыл түүдай болгон.  
 Эки көз

Эки оқтой –

Жүрөгүн жат душмандын жара аткан.

Эки көз –

Шалдырап эки булак агат чөлдө...

Эки көз каш астында жалт-жулт этет,

Булактай бак түбүнөн аккан тунук...»

PDF Compressor Free Version

### ДААНЫШМАН АҚЫН

«Барпынын поэзиясына көп жактуу маани, мазмундук төрөлдик, өзгөчө көркөм күч берип, ырчынын бой-келбетин башкалардын фонунда айырмалтуу кылыш көрсөтүп турган бир артыкчылык сапат – анын философиялык ыр түрмөктөрүндө жатат. Бул жанрды ақын өмүрү өткөнчө кастарлап сүйгөн, бир талант ышкы, ойчулдук жөндөмү менен күчөп өнүктүргөн. Даанышман нускасы Барпынын окуп же угуп, бирөөлөрдү ээрчиш үйрөнүп алган билими эмес. Чыгармачылык машыгуу ыкмалары да эмес. Жалаң турмуштук тажрыйбасы да эмес. Ал ақындын нукура табигый стихиясы болгон. Мындан тагыраак айтсак, Барпы энеден ырчы болуп төрөлгөндөй эле, ақылман да болуп төрөлгөн адам. Сөз ойчул ақындын «Айт, айт десе...», «Күн», «Жер», «Аккан суу», «Шамал», «От», «Адам», «Ажал», «Болбайт», «Санат», «Дүнүйө» «Ала-Тоо көркө келбейт, эл болбосо» ж.б. шедеврлери жөнүндө баратат», – дейт ақындын ырларын уучуна бириктире карман, аларга саресеп салып изилдеген илимпаз К. Даутов. Демек, улуу ақын көргөн, билген, туйган, сезген, байкаган кубулуштарын Барпыча гана түшүнгөн, анын чон даанышман экендиги ушунда. Айталы, баарын тескеп, башкача ойлоого жылчык калтырбай бүтөп, ар бир кадамды, аракетти, ийгилики да кудай тааланын аркасы менен далилдеп, беш убак намаз ыйгарып, ушунун баарын пендеден талап кылыш турган кубаттуу диний таасирге да ақын берилбеген. Ооба, дүйнөнү төрден көрө алган, анын ар түркүн кубулуштарын көкүрөгүндө калчап, сезген, туйган нерсесин кайра ошондой табигый түрүндө айта алган ақылман гана ушинте алат.

Өзүнүн карандай ақылынын күчү менен жаратылыш жана анын кубулуштары жөнүндө шедеврлерди жаратышы жана кемчилигиби же артыкчылыгыбы? Анда төмөнкү ырга көнүл бөл.

### КҮН

Угуп турган, калайык,  
Күн – өмүрдүн азығы.

Күндү кошуп ырдаган  
Ақын Барпы ашығы.

...Күндүн нуру белгилүү.

Күчтүү оттон жарагалган.

Күн кубаты бардыктан,

Адамга кан тарагалган.

...Жамгырды, сууну жараткан,

Чыккан күндүн жарыгы.

Жамгыр, суудан жанданат,

Өсүмдүктүн тамыры.

...Күндүн нуру болбосо,

Дарак өсүп бүрдөнбөйт,

Тоо жашарып түрдөнбөйт.

Күндүн нуру болбосо,

Чынар өсүп шактабайт,

Дыйкандар буудай каптабайт.

... Бардыгына Күн себеп,

Чыгыш жактан Батышка

Жүрүп турган – чыккан Күн.

Жарык нуру дүйнөгө

Тийип турган – чыккан Күн.

Суукту айдап, ысытып,

Сунган боюн кызытып.

Күйүп турган – чыккан Күн.

Карыны да, жашты да

Нуру менен кучактап,

Сүйүп турган – чыккан Күн.

...Кыбыраган жандарга,

Ал киргизген – чыккан Күн.

Арык малды семиртип,

Кан киргизген – чыккан Күн.

Адам менен айбанга,

Өмүрү жок жайларга,

Жан киргизген – чыккан Күн.

... Чыккан Күн менин күнөсүм,

Чыкыроонду сүрөсүн.

Эртең менен болгондо,

Тоо башынан күлөсүн.

Нур канатын талыкпай,

Сапар тартып жүрөсүн.

Мин-миндеген кылымга

Жалгыз өзүн күбөсүн.

Замандар өттү, сен калдын,

Адамдар өттү, сен калдын.

Өлбөстүкө ашкере

Түркүксүнбү бир өзүн?

... Калар бекен калкыма,  
Азбы, көлпү ырларым.  
Канат кылып өзүнө  
Карыбас Күндүн нурларын.

PDF Compressor Free Version

## Суроолор

1. «Күн кубаты бардыктан адамга кан тараалган. Жамғырды, сууну жараткан чыккан Күндүн жарыгы» деген ыр саптарын чечмелеп, маанисин айтып корсон?

2. «Күндүн нуру болбос», демек, дайыма түн болсо, жашоо-тиричилики элестетип көрчү..

3. Чыккан Күндүн кандай сапаттары бар экен? Мисалы, дарак осуп бүрдойт... (дагы тексттеги тогуз сапатын аныктап айттып бер).

4. Күн күчтүү отпу?

## Тапшырмалар

### 1. Сүрөттөп жаз.

Сен таянар ыр саптары: «Эртен менен болгондо  
Тоо башынан күлөсүн.  
Нур канатың талыкпай,  
Сапар тартып жүрөсүн».

### 2. Эсине тут.

«Мин-миндеген кылымга жалгыз өзүн күбөсүн. Замандар отту, сен калдың, адамдар отту, сен калдың. Өлбостукко ашкере, түркүксүнү бир өзүн?

Бардыгына Күн себеп,  
Бардыгына Күн керек.  
Эртен менен болгондо,  
Тоо башынан күлөсүн.  
Нур канатың талыкпай,  
Сапар тартып жүрөсүн.  
Калар бекен калкыма,  
Азбы, көлпү ырларым.  
Канат кылып өзүнө  
Карыбас Күндүн нурларын.

### 3. Салыштырып оку.

Барпынын «Күн» деген ыры менен бул пикирлер кандайча байланышкан?

1. «Барпынын ой жүгүртүп чечмелесүнде Күн - Жердин өзүнөн баштап, адамга чейин, осүмдүктөрден баштап, жамгыр, сууга чейин бардык болгон жашоо-тиричиликтин өмүр азыгы, бардыгы жашоосун Күндөн алат, алардын өмүр сүрүү тағдыры Күнде. Жаратылыштагы ар кандай кубулуштардын болушу да, алардын бир абаддан экинчи абалга отүп түрушу да Күндөн, Күн - бүт ааламдын борбору, ал түбөлүк кыймылда, өзү да түбөлүккө карыбайт» (К. Даутов).

2. «Революцияга чейинки элде физикалык терминдер белгисиз болгондуктан, Күнду, «күчтүү от» менен салыштырган: ... Акындын бул түшүнүктөрүнүн, ой жүгүртүүлөрүнүн түуралыгын кийинки астрофизикалык ачылыштар менен да далилденип отураг (Күндүн өзүнде тынымсыз термоядролук реакция жүрүп турат, б.а., секундасына 564 000 000 тонна сүүтектин ордуна 560 000 000 тонна гелий пайда болот, ал эми жетишилбеген 40 000 000 тон-

нага жакын масса күндүн энергиясына айланып, бүт ааламга тарайт). Адамдар пайдаланып жаткан энергиялардын дээрлик бардыгынын булагы Күн болуп саналат. Күндүн энергиясынын эсебинен Жердеги жылдык орточо температура он беш градуска чейин барат. Жердеги бардык тиричилик - осүмдүктөрдүн жана жан-жаныбарлардын тиричилиги - Күнгө көз каранды. Мына ушул илимдеги ачылыштарды ойчул акын туура баамдай алган. Акын жердин бети күндүн нурлары менен бир калыпта ысыбагандыктын натыйжасында шамалдар, бороон-чапкындар пайда болорун түшүнгөн» (А. Байбосунов, философ).

### 4. Билип ал.

Күн - шар формасындагы ото ысык плазма (жалпы заряды нолго барабар болгон, он жана терс заряддалган бөлүкчөлөрдөн түрган газ) абалындан асман телосу. Жерге ото жакын жана башка жылдыздарга караганда толугураак изилденген орточо өлчөмдөгү жылдыз, Күндүн диаметри 1 391 000 км, Жердин диаметрине караганда 109 эсе чон. Күндүн бетинин температурасы 5785 К (К-Кельвин, температура бирдиги) борборунда 10-15 млн градуска жетет. Жерден Күнгө чейинки аралык болжол менен 149, 5 млн км.

Күн системасындагы борбордук тело - Күн. Анын массасы Күн системасындагы бардык телопордун массасынан 750 эсе артык. Күн Галактиканын жылдыздар системасын түзө түрган жылдыздардын бири жана Күн системасындагы бардык телопор менен бирге Галактика менен кошо айланат.

Күн системасына кирген планеталар: Меркурий, Чолпон, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

5. Төмөндө эки өспүрүм Күн, Кудай, Жер, жашоо-тиричилик боюнча өз-пикирлерин ортого салат. Ошого жараша сенин пикириң кандай?

1-окуучу. Ошол Барпы акын айттып жаткан Күндү да күдай таала жараткан. Кудайдын буйругусуз күмүрсканын да буту сынбайт. Ошондуктан баарыбыз «Бүйрүса», «Кудай бүйрүса» деп айтабыз. Күндү жердеги жан-жаныбар, макулук, адам жана осүмдүктөр дүйнөсү үчүн, ошолордун жашап, тирилик кылыш, жашыл ааламда күлпүрүп омур сүрүшү үчүн пайда кылган. Бул - гениалдуу түзүү. Ал эми Күн сыйктуу эле суу, от, шамал, жамгыр, жер - баары күдайдын касиетинен бүткөн. Башканы кой, бир эле сууну бербей койсо, эмне болмокпуз? Жашоо да, ойлоо да болбайт эле да. Ошондуктан күдайды козүн менен көрбөсөн да, акылың менен тааны. Келме келтир.

2-окуучу. Мен да илим-билимди, акыл-эсти пайдаланып, озүмчө бир ой айттып коройн да. Жактырсан да, жактырбасан да өзүн бил. Күндүн тегерегинде коптогон планеталар айланып жүрөрүп баарыбызга маалым. Менин жеке пикирим - Жердеги жашоо-тиричилик ошолорго байланыштуу. Эмне үчүн? Себеби Жерден Күнгө чейинки аралык 149, 5 млн км. Ушул аралык, сөзсүз, Жердеги тиричиликтин пайда болушуна шарт түзөт. Айтталы, эгер бул аралык жакын болсо, Жер планетасы - Күндүн ысыктыгынан какшып, тиричилик болмок эмес. Ал эми ошол аралык алыс болсо, анда Жер шарын бүт катмар-катмар муз басып жатмак, демек, мында да тиричилик ойгонмок эмес. Ошентип, бул жерде аралык - чечүүчү нерсе. Жердин Күндөн көп алыс эмес, көп жакын эмес мелүүн алкакта жайгашып калышы - жер бетиндеги тиричиликтин бирден бир негизи. Барпы мында эсептөөлөрдү жүргүзбөсө да, ал «Бардыгына Күн себеп, бардыгына Күн керек» экендигине даанышмандык менен туюп билген.

## ШАМАЛ

Бүт кыдырып ааламды,  
Айткым келди шамалды.  
Аягы жок, башы жок,  
Шамал кайдан жарадлы?  
Анын сырын чечүүгө  
Жүгүртэйн санаамды:  
Төгөрөктүү каптаган  
Көлдөн чыгып жүрбөсүн?  
Кашык сууга зар болгон  
Чөлдөн чыгып жүрбөсүн?  
Жандуу, жансыз энеси,  
Жерден чыгып жүрбөсүн?  
Кармайын десен колу жок,  
Сыйрыйын десен тону жок,  
Минейин десен кому жок,  
Арызданып барууга,  
Айыбын айтып калууга  
Башкарган анын чону жок.  
Байкап көрсөм башы жок,  
Айдардан бөлөк аты жок,  
Андал көрсөм буту жок,  
Айдал жүргөн киши жок.  
Жарышканы Күн менен,  
Жолдоштугу Түн менен.  
Биле албадым әмгиче,  
Сыр сурашат ким менен?  
Көрүнбөгөн кишиге  
Канаты бар шамалдын.  
Чакырганда келбegen  
Адаты бар шамалдын.  
Түшүнгөнгө өзүнчө  
Санаты бар шамалдын.  
Куюн болуп куушкан,  
Кудураннып урушкан  
Жанжалына карабай,  
Кардары бар шамалдын.  
Айдай жүргөн ой-тоого  
Туманы бар шамалдын.  
Тоонун ташын уратар,  
Ак теректи сулатар,  
Начар үйдү кулатар  
Куралы бар шамалдын.  
Тердегенди сергиткен,

PDF Compressor Free Version

Чөксө көнүл эргиткен –  
Акибети шамалдын.  
Тоого, чөлгө барабар  
Касиети шамалдын.  
...Көзгө илинер түсүн жок,  
Бирок чатак мүнөзүн.  
Дениздин суусун терметип,  
Көрбөгөндү көрсөтүп,  
Тоодой толкун түзөсүн.  
Толкун менен кошулуп  
Жээкти келип сүзөсүн.  
...Төгүлбөстөн, сынбастан,  
Кетесин кайда сен өзүн?  
Кылыш менен чапса да,  
Мылтык менен атса да,  
Бөлүнбөйсүн, шамал сен.  
Дүрбү салып көрсө да,  
Мерген болуп өнсө да,  
Көрүнбөйсүн, шамал сен.  
...Бороондуу күнү ышкырат,  
Болжолу жок иш кылат.  
Жаандуу күнү шуулдайт,  
Дарчаны бузуп куюндайт.  
Тумандуу күнү түн курат,  
Туурдукту үзүп булкунат..  
Чарчабастан бел ашат,  
Чабыттап келсе эл шашат.  
... Уулуу тили жалмандап,  
Жыланы бар шамалдын.  
Керимсел деген кер ооз  
Ыланы бар шамалдын.  
Баарын көккө сапырган,  
Куюну бар шамалдын.  
Тегерегин чарк уруп,  
Уюлу бар шамалдын.

Барпы акындын эн күчтүү ырларынын бири – «Шамал». «Барпы Жер, Аккан суу, Күн, От жайында, – деп жазат К. Даутов, – кандай көз караштан туруп, кандай шыктануу менен ырдаса, «аягы жок, башы жок» шамал жөнүндө да кудум ошондой бийиктикten келип терен ишеним, оболгон эргүү менен жар салат. Шамалдын суутун денен менен тосуп, ышкырык, шуулдагын кулагын менен эшитип, тумандуу күнү түн курап, туурдукту үзүп жулкулап» атканын кадимкидей көрө аласын. Тириү сүрөт,

кол менен кармалап баксан да болот. Картина да, кыймыл да, живопись да, дабыш да, музыка да, көркөм сөз да. Бул – таңын керемети».

Мына эми ошол эргүү менен тартылган «тируү сүрөткө» үнүлүп көз салып көрөлү. Ыр эки бөлүктөн куралган. Биринчи – акын шамалдын сыртын чубап, ага баа берет. Экинчisi – шамал менен улуу ырчы кадыресе сүйлөштөт, албетте, мунусу ётө чакан көлөмдө.

**Биринчisi:** Барпы акын шамалды мындайча элестеткен:

- аягы жок, башы жок,
- кармайын десен колу жок,
- сыйрыйын десен тону жок,
- минейин десен кому жок,
- айбын айтып калууга башкарған анын чону жок,
- жарышканы күн менен, жолдоштугу түн менен,
- көрүнбөгөн кишиге канаты бар,
- чакырганда келбegen адаты бар,
- түшүнгөнгө өзүнчө санаты бар;
- куюн болуп куушкан жанжалы бар,
- айдай жүргөн ой-тоого туманы бар,
- ак теректи кулатар куралы бар,
- тердегенди сергитет,
- чөксе көнүл эргитет,
- көзгө илинер түсү жок,
- мүнөзү чатак,
- дениз суусун терметип, тоодой толкун түзөт,
- толкун менен кошуулуп, жәэкти келип сүзөт,
- бороондуу күнү ышкырат,
- жаандуу күнү шуулдайт,
- дарчаны бузуп куюндайт,
- тумандуу күнү түн кылат,
- туурдукту үзүп булкунат,
- чарчабастан бел ашат,
- уулуу тили жалмандаپ, жыланы бар,
- керимсел деген кер ооз, ыланы бар,
- баарын көккө сапырган куюну бар.

**Экинчisi:** Мында акын тике эле шамал менен мындайча сүйлөштөт:

- көзгө илинер түсүн жок, бирок чатак мүнөзүн,
- дениздин суусун терметип, көрбөгөндү көрсөтүп, тоодой толкун түзөсүн,
- толкун менен кошуулуп, жәэкти келип сүзөсүн,
- кылыш менен чапса да, мылтык менен атса да, бөлүнбөйсүн, шамал, сен,
- дүрбү салып көрсө да, мерген болуп өңсө да, көрүнбөйсүн, шамал, сен.

Бул экөөнөн башка бул ырда «шамал кайдан жарадлы?» деген собол коюлуп, абан ага «төгөрөктү каптаган көлдөн, кашык сууга зар болгон чөлдөн, жандуу жансыз энеси Жерден чыгып жүрбөсүн» деген жооп берилет. Ырасында эле шамал аба басымынын бирдей эместигинен пайда болот, басымдын кескин өзгөрүшүнөн, аба жогорку басымдан төмөнкү басым тараپка багытталат. «Күн» деген ырда, «суукту айдап ысытып, суунган боюн кызытып, күйүп турган чыккан Күн» дейт. Демек, Күн Жерди бир учурда баарын тегиз ысыта албайт, ошонун негизинде шамал пайда болот.

### Тапшырмалар

#### Көркүү оку

1. 1–12-сап. Бир окуучу обонго салып ырдайт.

2. 13–26-сап. Эркек балдар хор менен кырааты боюнча үн кубултуп окушат.

3. 27–44-сап. Кыздар хор менен кырааты боюнча окушат.

4. 45–56-сап. Эркек балдар хор менен үн кубултуп окушат.

5. 57–64-сап. Кыздар хор менен окуйт.

6. 65–80-сап. Бул ыр саптарын үн кубултуп окууга бир класс катышат.

Жекече, балдар озүнчө, кыздар өзүнчө хор менен окушат. Айрым сөздөр өзгөчөлөнүп окулушу зарыл. «Бороондуу күнү ышкырат» эмес, «Бороондуу күнү ыш-ш-кырат» болуп окулат. «Үзүп» – «үззүп» болуп. «Ш», «з», «с» тыбыштары шамалдын дабышын берүүгө тийиш.

### Суроолор

1. Көлден чыккан салкындык менен чөлдөн чыккан «куландын туягын, күштүн канатын куйкалаган» («Манаста») ысык аптап, үп экөө шамалды жарата алабы?

2. Аягы жок, башы жок, колу жок, тону жок болгону кандай?

3. Кол менен кармоого, көз менен көрүүгө болбогон бул кубулуш денизи ди кантип толкутат?

4. «Жарышканы күн менен, жолдоштугу түн менен, билем албадым эмгиче сыр сурашат ким менен» – дейт. Баса, шамал ким менен сырдашат? Жарышканы күн, жолдошу түн менен сырдашар да. Же шуудураган камыш сыр чубашар бекен?

5. Шамалды акын «жанжалы бар», «бирок чатак мүнөзүн», «уулуу тили жалмандаپ, жыланы бар» – деп айтат. Муну кандай түшүнсө болот?

6. Төгүлбейсүн, сынбайсын, кылыш менен чаап, мылтык менен атса да бөлүнбейсүн, дүрбү салса да, мерген болуп онсо да көрүнбейсүн дегени кандай? Суу болсо төгүлөт, арыкка болунёт, көзгө көрүнёт эле. Ал эми шамал кандай кубулуш? Балким, абанын өзөн суу, дайра сыйктуу агымы бар болуп жүрбосун?

7. Эн кызык жери, акын шамал менен тен ата болуп сүйлөштөт. Мындаштартуу сүйлөшүү жомоктордо («Алтын күштө» карышкыр, «Төштүктө» Чалкуйрук сүйлөйт), адабий чыгармаларда («Саманчынын жолу» повестинде Толгонай менен Жер эне маектешет) көп кездешет. Барпы да чыгармачылыктагы ушундай мүмкүнчүлүктү пайдаланганбы? Же акындын кыялы, ойлонуусу да шамалдай касиетке ээdir, ошондон улам сүйлөшүп жүрбосун?

\*\*\*

PDF Compressor Free Version

Ошентип, Барпы акын – «Күн», «Шамал» деген ырларында байкалгандай, даанышман ырчы. Аны сынчы К. Даутовдун төмөнкү тыянактары менен корутундулоого болот. «Барпынын ойчул катары сапаттык айырмачылығы ааламдын жарапалыш картинасы жөнүндө философиялык көз караштарынын өзүнчө бир бүтүн системасын түзгөн акын экендигинде. Эгерде элдик философия менен байыркы даанышмандардан башталган идеялар бодигине турат деп каралып келсе, Барпы ошол төрт кубулушту туынын төрт дубалын төрт түбөлүк өлбөс, очпөс заттан – жер, суу, от, шамалдан туташтырып, үстүн Күн менен жаап бүтүргөн. Мындай керемет оригиналдуу дүйнөгө кыргыз ырчыларынан жалгыз гана Барпы эгедер».

### АРЗУУ ЛИРИКАСЫ

Барпыны Барпы кылыш турган уч чон нерсе бар. Ал учөөн кайнар булак деп туюнуу пастык кылат, аларды тике чыгармачылыктын опол тоосу дешке болот. Бири – жаратылыш («Күн», «Шамал», «От», «Аккан суу» ж.б.) жөнүндөгү философиялык ырлар, экинчиси – адам тууралуу санаттар, учүнчүсү – ашыктык лирикасы. Акындын арзуу лирикасына «Ак Дилбар», «Тартип», «Карай көз», «Гөзал кызы», «Дилбарым», «Мырзайым», «Буракжан», «Лөлүкан», «Мөлмөлүм», «Арзыкан», «Ак жылдыз» «Гүлкыздар», «Коноюн», «Алтын» ж.б. ырлары кирет. Барпы так ушул ырлары менен кайталангыс. Адамдын өзүнчелүк сапатташылуу, көрө билүү, аларды жүгөндөп келип, так, элестүү чагылдыруу, башкача айтканда, сез токуу өнөрү боюнча туу чокуда турат. Ал ушул турмушунда сулуулугу жана мээрими менен бүткүл дүйнөнү тан калтырган атактуу мадоннанын автору, итальянлык живописчи Рафаэль (1484–1520) «Венеранын төрөлүшү» деген өлбөс-очпөс картинасы менен атагы чыккан Боттичелли (1445–1510) кейиптенет. Бул бийиктик – Барпынын жеке гана инсандык тагдыры.

Ошол эле учурда Барпы – кайталанган сүрөткер. Кайталанну – бул анын канылтак ээр, как токумдан же какшыган такыр жерден көтөрүлгөн кокустук эместигинин далили. Акындын таманынан өйдө тиреп турган жерпайы, колтугунан өйдө көтөрүп турган таянар тоосу бар. Барпы өйдө басса өбөк, ылдый тиресе желөк болчу ошол элдик кыртыштан тикеден-тике оожалып, көрөнгөлөнүп өсүп чыгат. Ал жерпай, таянар тоо – элдик оозеки чыгармачылыктагы түркүн түс менен көз жоосун ала кубулган

ашыктык ырлары. «Өзгөчөм», «Тасма бел», «Моймолум», «Зирегим», «Жайдарым», «Ак Суусар», «Ак селки», «Мөлмөлүм» (мунун элде эки варианты бар) өндүү жүздөгөн элдик ырлар – Барпынын мектеби болгон.

Акын «Көчкөндө минген көкчөнүн көк жалыдан кыркылсын. Ак бетинди жашырган, оромолун жыртылсын», «Көчкөндө минген көкчөнө, така бир болсом дечи элем, көкүрөккө тагынган жака бир болсом дечи элем», «Кылыкдар бала Ак Салкын, кылгыңды ойлосом, кылгырып жашым төгүлгөн» деген сыйктуу элдик ырлардын чордонунда чонойгон. Мындай мыкты тек, бекем жерпай, кыртыш, чабал жана орточо акындарды жутуп коет, кайталап ырдоо денгээлинен өйдө көтөрүлбөйт. Ал эми Барпы сыйктуу дөө, лөк акындарга тирек болот, кыл чокуга чыгышына шаты болуп берет. Ошол шаты менен бийикке чыгып баратып, акын орто жолдо баш чайкап, «мага ушул жагы эле жетет» деп ыраазыланып туруп калган эмес, шатыга шаты улап, барпылык чеберчилик менен кынаптап, барпылык көз менен сыймалап, барпылык акыл-эс менен шөкөттөп, барпылык жүрөк менен ырдаган.

Бул тубаса аракет болуучу. Натыйжада улуу туунду жараган. Ал көлдүн бетинде чыбырчыктаган толкундар сыйктуу кубулмалуу. Ал А. Осмонов айткандай, «Кымыздай чейчөгүндө сапырылат, жаштыктай күр-шар этип көбүк чачат», ооба, Барпынын ырлары «Ак шуру, күмүш алкак тоо кызындай шарактайт, жорго минип мени карай, шарыг этип чала-була тийип кетип, тартылат кайра артына уялгандай...» (Бул да Алыкулдан). Бир туруп сулуу кыз жети кар баскан тулкүдөй чубала басат. Элестетип көр, көз уялткан аппак кар бетинде чубала баскан кызыл түлкү – кызыл жалын ойнот барат, гүл чайыт, жылдыз чайыт издерин тамгалап... Кайра бул кубулуш жети алыштын боюнан суу алып келаткан кыз менен алмашат, чака толгон мелткалт суу, төгүлүп-төгүлбөй, чайпалып келет...

Сынчы К. Даутов «Махабаттын улуу ырчысы» деген макаласында минтип жазат: «Барпынын чыгармачылыгында Барпынын лирикасы сан жагынан да, сапат жагынан да өзгөчө орудардын бирин ээлейт. Сүйүү Барпынын жалындаган ышкы кумары менен теренден-теренге шунгуп, бийиктен-бийикке эргип, асмандағы күштай эркин чабыттап, көңүл черин каалаганча жазып бар акындык дараметин шаркыратып төгүп ырдаган ыры. Ырдан деш аздык кылат, аны менен жашаган, сүйүү акындын тагдыры болгон. «Сүйүүнү сүйүп ырдап», аны Ыйык күтүп, кылчалык кыянат кылбай, сүткай танды атырып, сүйүү деп өткөн адам гана махабат менен чындал таза сезимден сырдашып төгүлүшө алат».

## ГӨЗАЛ КЫЗ

PDF Compressor Free Version

Ар ким ырдайт сүйгөнүн,  
Акылна түйгөнүн.  
Ашык болуп жете албай,  
Арасат күндө жүргөнүн.  
Аманат жанга белек деп,  
Ашыглык гүлүн кармадым.  
Анан ошо гүлдү беришке,  
Гөзалды издең баргамын.  
Булактан көрүп чак түштө  
Булбулдай аваз салгамын:  
Көрбөгөнсүп сен мени,  
Көп макташат эл сени,  
Көрүшөлү шул жерде,  
Көркөмүм, Гөзал, кел бери!  
  
Кейнөгүн кызыл башайы,  
Көргөнү келдим атайы.  
Күйүткө салсан, өзүн сал,  
Көркөм Гөзал сыйайы.  
Кыйланы көрдүм кыдырып,  
Кара-Суу менен Чарбактан.  
Каш-кирпиги төгүлүп,  
Карасаң кумар таркаткан.  
Ошолордун бири да  
Окшобойт сага, чын айтсам!  
  
Көзүм сүйсө – мин сулуу,  
Көнүл сүйдү – бир сулуу!  
Көнүл сүйгөн сен болдун,  
Көрүнөө ашык мен болдум.  
Белегим – кызыл гүлүм бар,  
Бериш учун болдум зар.  
Зыяды болсон, кулак сал,  
Зарымды угуп, гүлүмдү ал.  
Керек болсо Гөзал кыз,  
Көрө турган күнүмдү ал!  
Карангыда жол бассан,  
Чырагың болуп жүрөйүн.  
  
Кайда барсаң жанында,  
Ынагың болуп жүрөйүн.  
Күндө келип суу алган,  
Булагың болуп жүрөйүн.  
Жүрөгүнөн илинген  
Туткунун меммин торунда.

Сыйласан да өзүн бил,  
Кыйнасан да өзүн бил,  
Тагдырым сенин колунда!

## Суроолор

- «Көзүм сүйсө – мин сулуу, көнүл сүйдү – бир сулуу» – дейт Барпы акын. Бул саптарды чечмелө.
- «Көрө турган күнүмдү ал», «Туткунун меммин», «Тагдырым сенин колунда» деген саптардан эмнени түшүнөсүн?

## Тапшырмалар

- «Каш-кирпиги төгүлүп...» Ушул каш-кирпиги төгүлгөн Гөзал кызды кара сөз түрүндө сүрөттөп жаз. Планы: 1) кыздын көрүнүшү, 2) кызыл гүл, 3) тилек.

### 2. Жатта

«Белегим – кызыл гүлүм бар» деген саптан аягына чейин.

## МЫРЗАЙЫМ

Алты алыштын боюнан,  
Суу аласын, Мырзайым.  
Алты кар баскан түлкүдөй,  
Чубаласын, Мырзайым.  
Ашыглыкты ырдасам,  
Уяласын, Мырзайым.

Жети алыштын боюнан,  
Суу аласын, Мырзайым.  
Жети кар баскан түлкүдөй,  
Чубаласын, Мырзайым.  
Жашчылыкты ырдасам,  
Уяласын, Мырзайым.

Көлдө ойногон өрдөктөй,  
Парпрайсын, Мырзайым.  
Көмөкейдө күмүштөй  
Жаркырайсын, Мырзайым.  
Туландуу жерде эрмендер,  
Түлкүнү атат мергендер.  
Ана ушу мерген мен болуп,  
Түлкүнү атып алгамын.  
Мырзайым, сенин дартындан,  
Түпөйүл дартка калгамын.  
Бизди мынча боздотуп,  
Койбос деймин, Мырзайым.  
Жамалына эч киши  
Тойбос деймин, Мырзайым.

Күндүз сайрап, түн жаткан,  
Күкүк деймин, Мырзайым.  
Имаратты көтөргөн  
Түркүк деймин, Мырзайым.  
Орғонду үч-төрт күн,  
Орсом деймин, Мырзайым.  
Күндө үч убак мен сени,  
Көрсөм деймин, Мырзайым.  
Күнү-түнү сени ырдап,  
Жүрсөм деймин, Мырзайым.

### Суроолор

- Мырзайымды тұлқуғо салыштырганын кандай карайсын?
- Тұлқу ашыктықтың символубу? Алты кар баскан тұлқу болуп чубалып турған кооз жандыкты атууга мергендин кантип колу барды? Бул ыйыктықта кол салуу эмеспи?
- Же мерген деген мерген эмес, жөн-жай әле адам, Мырзайымга ашык болуп калып, аны мергендей кароолго алып, сыртынан багып жүргөн жанбы?
- «Ашыглыктан ырдасам, уяласын, Мырзайым» – дейт. Муну кандай карайсын? Уялганы туурабы? Демек Мырзайым кандай кыз?

### Тапшырмалар

- Ырды толук жатта.
- Көлдө ойногон өрдектү торт-беш сүйлом менен сүрөттөп бер.
- Мырзайымга, айталы, ошол мерген кандай баа берет?

### БУРАК ЖАН

Топурак-Бел, Шыбак-Бел,  
Каттап жүрөм, Бурак жан.  
Калың әлге жарыя  
Мактап жүрөм, Бурак жан.  
Белек алдым бир сага  
Сактап жүрөм, Бурак жан.  
Кызыл манат кыргагын,  
Кызыкты, Бурак, ырдадым.  
Алыста туруп ак Бурак  
Астыртан колду булгадын.  
Базар-Коргон аралап,  
Сайга түштүн, Бурак-жан.  
Баркынды түзүк билбеген,  
Жайга түштүн, Бурак жан.  
Алганым сендей болбосо,  
Арман дүйнө, Бурак жан,  
Элет кыштак Из-Баскан,

Базарыныз, Бурак жан.  
Өттү бизге өзгөчө  
Азарыныз, Бурак жан.  
Бурак жан, сен деп боздодум,  
Боздогонум койбодум.  
Ар качан сизге жетсем деп,  
Үйкуда жатсам ойгоомун.

### Суроолор

- «Баркынды түзүк билбеген жайга түштүн, Бурак жан» дегенди кандайча түшүнөсүн?
- Бурак жандын бул ырды ырдап жаткан адамга көнүлү болгонбу? Ал кайсы сантарда берилген?

### МӨЛМӨЛҮМ

Беттин көркү нур менен,  
Белдин көркү кур менен.  
Биз сүйгөн сулуу Мөлмөлүм,  
Белгилүү болот ыр менен.  
...Эки илебин – кызыл гүл  
Ачылгандай, Мөлмөлүм.  
Бир карасан – жүрөккө от  
Чачылгандай, Мөлмөлүм.

Мандай чачын маргалан  
Жибединдей, Мөлмөлүм.  
Сенин ышкың баланын  
Тилегиндей, Мөлмөлүм.  
Гүлзар кылчы жүрөктүн  
Какшып жаткан чөлдөрүн.  
Серпилишин чынардын  
Чырпыгындей, Мөлмөлүм.  
Ыргылашың майдан тал,  
Кырчынындай, Мөлмөлүм.  
Түшүндүрөм канткенде  
Чын сырымды – ай, Мөлмөл.  
Өтүмдүүсүн Өзгөндүн  
Күрүчүндөй, Мөлмөлүм.  
Созулганың зергердин  
Күмүшүндөй, Мөлмөлүм.  
Майиндигин жоргонун  
Жүрүшүндөй, Мөлмөлүм.  
...Ышкысы күчтүү жаштыкты,  
Ыксыз жакка чачпагын.

Башымды берем тартууга  
Кедей деп менден качпагын.

PDF Compressor Free Version

Секин баскан бутундан,  
Сейдана мончок жытындан.

Кадам койгон бутундан,  
Калемпир мончок жытындан.

Чыныга куйган бал болсон,  
Чымындай ага малынсам,  
Чыгалбай жатып ошондо  
Чын өзүнө багынсам.

Чыгарып койсон боор ооруп,  
Чырагын болуп жагылсам.

Алты оролуп мойнуна  
Ак маржан болуп тагылсам.

...Угар белен үнүмдү,

Алар белен тилимди.

Алкымына жарашкан,  
Алтын иймек сабагын,

Ай тийгенсип көрүнөт,

Ак бермет таккан тамагын.

...Айдал-айдап мал бербей,  
Айры өркөчтүү нар бербей,

Сүрүп-сүрүп мал бербей,

Сүйрү өркөчтүү нар бербей.

Тартууга берсем өзүмдү  
Алар белен, Мөлмөлүм?

Ашыглыкка бир дабаа

Табар белен, Мөлмөлүм?

Же мал бербей өзүн берет,- деп,

Өлсө кимге керек,- деп,

Чанаар белен, Мөлмөлүм?

Берейин десем малым жок,

Мал табууга алым жок.

Кедейликтин дартиянан

Тышым жалын, ичим чок.

Мин азапка кайылмын

Көрүнүп койчу бир жолу

Булуттан чыккан айга окшоп.

\*\*\*

«Мөлмөлүм» - өзүнчө бир асылзаада, изги ыр. Ал Барпынын ашыктык лирикаларынын канышасы кебетелүү. Аны көрсөн көзүн талбайт, укса кулагын талбайт. Окусан танбайсын, көзүндү тартып ала албай, кайра-кайра окуйсун. Аркан-жипсиз байлан алган сыйкыры бар бул ырдын. Көнүлдү көлдөй толкуткан сүйкүмү

бар бул ырдын. «Мөлмөлүмдү» окуганда төрүндө жолборс тургандаи сезимде болосун. Бул өзү - шам чырагы нур чачып турган бүтүн дүйнө. Аны ошол бүтүндүгүнөн бузбай кабыл аласын. Ошентсе да бул бүтүндүк өзүнчө чынжырлаша байланышкан бир нече бөлүктөн турат.

Бириңчи бөлүк - сулуунун сырлаты. Мөлмөлүмдүн эки илеби кызыл гүл, мандай чачы - Маргаландын жибеги, серпилиши чынардын чырпыйындай, ыргалышы майдан талдын кырчынындей, өтүмдүүлүгү Өзгөндүн күрүчүндөй, созулганы зергердин күмүшүндөй, майнинги жоргонун жүрүшүндөй бир перизат жан. Аナン ага жигиттин «Башымды берем тартууга кедей деп менден качпагын» деген күчтүү өтүнчүй айтылып, ага узакка сүйү сезими, ашыктыгы ырдалат. Жигит: «Секин баскан бутундан, сейдана мончок жытындан, кадам койгон бутундан, калемпир мончок жытындан» дейт. Аナン: «Чыныга куйган бал болсон, чымындай ага малынсам, чыга албай жатып ошондо, чын өзүнө багынсам, чыгарып койсон боор ооруп, чырагын болуп жагылсам, алты оролуп мойнуна, ак маржан болуп тагылсам» деп тиленет. Бул саптар - Барпынын тубаса талантынан, нукура сүрөткерлигинен, ырчылык генийлигинен жааралган туундулар. Элибиздин «бир сөзү - бир аттык» деген баасы, калыстык менен айтуга болот, так ушул сапаттарга тиешелүү. Андан ары ырда боз уландын өкүнүч-өтүнүч, арман-арзуу маанайы аралаша келет. Булуттан чыккан айга окшоп көрүнгөн Мөлмөл кыздын ай тийгенсип көрүнөт ак бермет таккан тамагы, алкымында алтын иймек сабагы жарк-журк этет. Ошондо «Айдал-айдап мал бербей, айры өркөчтүү нар бербей, сүрүп-сүрүп мал бербей, сүйрү өркөчтүү нар бербей, тартууга берсем өзүмдү алар белен, Мөлмөлүм? Же мал бербей өзүн берет - деп, өлсө кимге керек деп, чанаар белен, Мөлмөлүм» - дейт. Кайра чын сырын, ал-абалын жашыrbай айтат: «Берейин десем малым жок, мал табууга алым жок, кедейликтин дартиянан тышым жалын, ичим чок». Жигит: «Угар белен үнүмдү, алар белен тилимди» - дейт. Мөлмөл кыз угар бекен, тилди алар бекен?!

#### Айрым сөздердүн түшүндүрмөсү

сейдана - жыттуу, аш болумдуу өсүмдүк, кара түстөгү уругу тамакка, нанг кошулат

майин - үлпүлдөк, назик, жумшак

нар - жалгыз өркөчтүү төө

дартиянан - дартиянан

сагак - ээк алдынан откөрүлүп, эки сейкөнү бириктирип тuruучу күмүш (алтын) чынжыр

илеп - тажиктин «лаб» деген сезүнөн алынган, бизче эрин

## Суроолор

PDF Compressor Free Version

1. Салтта сүйлөшүп жүргөн кызына үләнсө, жигит аның үйүнө алып келет. Күш кармап келген сыйкынат. Ошон үчүн ага курдаштары «Күш боң бек болсун!» деп айтышат. Бул ырда боз улан «Башымды берем тартууга» дейт, муну кандай түшүнсө болот?

2. «Гүлзар кылчы жүректүн какшып жаткан чөлдерүн». Муну чечмелеп айтып көрсөн?

3. «Мин азапка кайылмын» деген сапты кантип түшүнөсүн?

## Тапшырмалар

1. «Мөлмөлүмдөн» каалаган жеринди жатта. Кырааты менен үн кубултуп айт. Обону менен ырдоого да уруксат.

2. Салыштырып оку.

1. Айчүрөк

Мандайы жарық бото көз,  
Моймөлжуган шириң сөз,  
Күмүш үндүү, колон чач,  
Кош каркыра керме каш,  
Акак тиштүү, ай нурдуу,  
Алма моюн, түймө баш.  
Жер бетине кар түшсө,  
Карды көр да, этин көр.  
Кар бетине кан тамса,  
Карды көр да, бетин көр. («Манастан»)

2. «Сен менин өз оюмда момундайсың:

Асмандын көгүш бети жарық, ачык. Татынакай тазалыктын мөлтүр терен тунугуна батып, көзүнөн бир укмуштуу кызык кыял тартып турасын, сен баланды бийик көтөрүп, токойду көздөй кеткен, тумандарга ак нур сепкен жарық жолду каратып...

Сен менин өз оюмда момундайсың:

Тен жарылган булуттан чыга келип, жылуу нурун тараткан күн сыңары, бир аз гана ачылган эрининден эң мээримдүү күлүндойсүн – түн чырагы, күлүндөшүн өз мээримиңе жылытат жер шарына окшогон кичинекей жүрөгүмдү...

...Жылдыздуу, жылуу жүзүн ойго баткан, гүл сымак эриндерин аз-аз ачкан, көкүрөгүн кере-кере дем алган, артка серпкен эки колун, кош канаттын элесин, көгүлтүр аппак кардай денесин, тенээр элем көлдөгү аппак күшка Аккуу деген, жамынган жээктеги туман менен...

Ооба, сен чындыгында ушуундайсың,

Түшүмдө да, онүмдө да. (Э. Межелайтистин «Адам» поэмасынан)

3. Ак мөөр

Мөөр сыйны: аппак ыран, кара көз,  
Кырдач мурун, субагай бой чарчылуу.  
Ичке кашы жүрөккө урчу жебедей,  
Саал ийилип, саамай жакка тартылуу.  
...Ичке бели, шоопла төккөн бурагы,  
Узун кирпик – мөлт деп жаңсоо ыраагы.  
Кызгылт тарткан эриндери мөлтүрөп,  
Кыз деминдей жылуу, таза бу дагы.  
Тен төгүлүп жибек талдуу чачтары,  
Жука үлбүрөп алкымынын туру агы.

...Оолжуй түшкөн сүйсалынкы басыгы,  
Жылмаусу – окшоп өмүр азыгы.  
Сөз соңунда ойлуу калат кылгырып,  
Же бул күткөн сулуу кыздар назыбы? (С. Эралиев)

## СЫНЧЫНЫН СЫН БАШТЫГЫНАН

...Барпы сүйүүнүн гана тенденциясы эмес, ченде жок сүрөткөр экендигин ушул эле чыгармадан дагы бир жолу көрүп отсөк болот.

... Барпынын рухий дүйнөсү менен нурга улангандај жымылдај жиксиз жуурулушуп кеткен Чыгыш поэзиясынын жагымдуу таасири жатат.

... Лөлүкан, Тартип, Мөлмөлдөр тагдырдын тамашасына айланып, өмүрдө ак сүйүсүнө жетпей арманда кетишкени менен, алар Барпыдай улуу акынга сүйүлүп, анын оозуна түшүп калгани учун чексиз бактылуу болушкан экен. Анткени ырчы бактылуу-бактысыз маҳабаттын урматына жүрөк оту, көнүл мээри менен кыналыштырылган кырмызы сөз граниттеринен суукка тонбос, атапка онбос, мезгилге тозбос, өлбөс эстеликтер тургузуп, «ашык жарлардын» аялуу ысымдарын кылымдарга айтылып жүргүдөй кылып калтырыптыр.

... Анын ар бир ыры өзүнчө ачылыш, өзүнчө ачылган жаны дүйнө болуп кабыл алынат. Мөлмөлдүн мүнөзүн ачып, сын-сыпатастын түшүргөн көркөм асемдер «Гүл кыздарда» кайталанбайт, «Мырзайымда» колдонгон көркөм ыкмаларды «Самаргүлдө» пайдаланбайт, Лөлүкандын мончогун Гөзал кызга такпайт. Ар бир ырда өзүнчө табылга, өзүнчө боёк, өзүнчө чеберчилик, өзүнчө ақындык мамиле бар.

... Бул чыгармалар – жер шарынын бир сыйыгында катар жайгашып калган майда аралдарга окшоп, өз-өзүнчө толук башаяктуу бүткөн чакан дүйнөлөр. (К. Даутов)

## ГҮЛ КЫЗДАР

(Кошумча окуу учун)

Элимде эки бала бар,  
Экөөн бирдей каранар.  
Эгип койгон теректей  
Экөөнүн бою барабар.

Бириң – кыздын улугу,  
Бириң – кыздын тунугу.  
Бириң – алма бактагы,  
Бириң – жүзүм шактагы.

Бириң – гүлдүн шооласы,  
Бириң – талдың ноодасы.

PDF Compressor Free Version

Бириң – дутар, бириң – кыл,  
Бириң – дастан, бириң – ыр.

Бириң – таңдай, бириң – тил,  
Бириң айтсам, бириң бил.

Бириң – чынар, бириң – бак,  
Бириң – булбул, бириң – шак.

Бириң – набат, бириң – кант,  
Бириң – жоомарт, бириң – март.

Бириң – жалын, бириң – от,  
Бириң – өкүм, бириң – сот.

Бириң – баар, бириң – жай,  
Бириң – Чолпон, бириң – Ай.

Бириң – комуз, бириң – үн,  
Бириң – аалам, бириң – Күн.

#### «КУЛМЫРЗА МЕНЕН АК САТКЫН» ДАСТАНЫ

Бул – кыргыз элине кенири тараалган дастан. Анын сегизден ашык варианты бар. Эл арасында «Мырза уул», «Шамамат менен Ак Саткын» деген аттар менен да белгилүү. Бул дастанга Тоголок Молдо (288 сап) менен А. Осмонов (168 сап) кайрылып, төз вариантын да жазыпкан. Ошполордун арасынан төрт тарaby төп келип иштелиши жагынан Барпынын варианты айырмаланып турат. Поэма Ак Саткындын атынан баяндалат:

Экөөбүз экөө болгону, досум,  
Экөөбүз атка конгону, досум,  
Бой жеткен кезим буралып, досум,  
Боз жигит элен сыланып, досум.  
Айылга келсен ар качан, досум,  
Айбыгып жургөм уялып, досум.  
Ырдаган доошун укчумун, досум,  
Ыргалып үйдөн чыкчумун, досум.  
Ак-Мойнок ылдый түшчүсүн, досум,  
Айран бир куйсам иччүсүн, досум.

Сыртыман сүйүп сен жүрдүн, досум,  
Сызылып күйүп мен жүрдүм, досум.  
Кыргыйдай боюн тарайсын, досум,  
Кырандан тиктеп карайсын, досум.  
Алтындан түймө бүчүндө, досум,  
Айталбай сырын ичинде, досум...

\* \* \*

Торгойлор сайрап шанданып, досум,  
Топ айыл көчтү камданып, досум,  
Атакем кеткен жүрт чалып, досум,  
Агайым кеткен күш салып, досум.  
Баштаган көчтү энекем, досум,  
Ортосу көчтүн женекем, досум.  
Кийинки көчтүн мен элем, досум,  
Алдынкы төөм бакырчаак, досум,  
Арттагы төөм тартынчаак, досум.  
Ортосу эле нартайлак, досум,  
Нартайлак жүгү ооптур, досум.  
Ондошуп койсон сооптур, досум.  
Оогон бир жүккө карабай, досум,  
Оолжай карап өтөрдө, досум,  
Жыгылган жүккө карабай, досум,  
Жылмая карап өтөрдө, досум:  
– Арканым алыш тартып бер, – дедим,  
– Атанга жүгүм артып бер, – дедим,  
– Ашыглык сырын айтып бер, – дедим,  
– Ата-энем жокто кайтып кел, – дедим,  
– Кайрылбай кете бербе сен, – дедим,  
– Кадырын билер Саткын мен, – дедим.  
Арканым алыш тартыштып, досум,  
Атанга жүгүм артыштып, досум,  
Жүктөшүп жатып жүгүмдү, досум,  
Жүзүмө көзүн тигилди, досум.  
Төөлөрдү тартып мей кеттим, досум,  
Дөбөдөн ашып сен кеттин, досум.

Ошентип, эки жаш – Кулмырза менен Ак Саткын бири-бирине ашык болуп калышат. Бирок кыздын короосу менен мал алыш, куржунга шыкап зер алыш, кудалап койгон жери бар, куураган күү баш тени бар. Демек, башы байлануу. Бирок кыз ага карабайт. Өмүрүндө өз башына келген улуу бакытты – аруу сезимин кантеп кетебелеп кайда? Тебелемек кайда? Бул кол тийгизгис, баш тарта алгыс, кыздын ички рухий дүйнөсүнө, адам-

дый турпатына жарк эте нур чаккан, бешенесинен ылдай балкыта жарык шоола төккөн эркелетип да турган, **PDF Compressor Free Version** сезимине, инсандык бийик кудуретке көтөргөн таалай получу. Ак Саткын ошол арзуу бактысын колдон чыгаргысы келген жок. Ашык болгон жигити Кулмырзанын колун кармамак болду. Жок, эшикке шыбырт келди. Кош шыбырт... Жигит кулады. Аны сүйрөп барышты да, күл дөбөгө көөмп салып, билмексен болушту. Бул ишти кылгандар Ак Саткындын агалары эле. Кулмырзанын атасы баш болгон топ атчан баланы сурамжылап келип кетишти. Мына бүгүн да келди. Ак Саткын жигиттин кайда көмүлгөнүн билет. Айтса, атасы кун төлөйт. Айтпаса, сүйгөн жигити Ак Саткынды жакшы көргөндүгү үчүн өлтүрүлүп, күл дөбөдө жатат. Кимиси артык? Ак Саткын бир чечимге келди. Куугунчуларга Кулмырзанын кайда жатканын айтып берди да, өзүнө өзү шамшар урду...

Алтындан терек сен элен, досум,  
Алманын гүлү мен элем, досум.  
Жигиттин гүлү сен элен, досум,  
Жийденин гүлү мен элем, досум.  
Күмүштөн терек сен элен, досум,  
Күнөстүн гүлү мен элем, досум.  
Алтындан терек ыргалбай калды,  
Ачылган гүлдөр ырдалбай калды.  
Алманын гүлү күбүлсүн, досум,  
Адамдар бизден түнүлсүн, досум,  
Кун берген атам куурасын, досум,  
Кун алган атан жыргасын, досум.  
Кулмырза өлүп күп болду, элим,  
Ак Саткын экөө жуп болду, элим!

«Бул дастан-поэманин сюжети абдан чакан. А бирок ага шыкалган сырдуу дүйнө, – деп ой жүгүртөт К. Даутов, – карекке баткан чон ааламдай: кенен да, терен да, бийик да, чылкий асылдык менен кооздукка тунган, кайталангыс бөтөнчөлүккө эгедер. Бул ээ-жая бербей ташкындаған зор руханий күч, обологон эргүү менен өмүрдө бир ырдалып калган керемет чыгарма. Аны эч кандай ойлонбой да, тайманбай да туруп эле Чыгыштын улуу классиктери калтырган «Жусуп менен Зулайка», «Лайли менен Мажнун» өндүү нукура шедеврлердин катарына койсо болот. «Кулмырза менен Ак Саткынды» ошончолук бийик даражага көтөрүп турган зор жалпылоочу кудурет кайсында, чыгарманын жан жүрөгүн түзгөн башкы ой кайда катылган? Чынныгы ашыктык эмне экенин таанытуу, өмүрдө бир гана жолу сүйүү, бир гана жолу сүйүлүү болорун көрсөтүү, бир келген улуу махабатты улуу урмат менен тосуп, ардактай билүүнүн үлгүсүн дацаалоо, ан-

дай ыйык сүйүдөн ажыроо – бардык өмүр күнүн аяктоо дегенди айтуу, эки тарастан төң жанган махабаттын туболук кошулушунан каргаша чыккан кара күчтөрдү наалаттоо... Бул – чыгарманын баары дайын болуп турган үстүнкү катмары. Айсбергдин түбү нарны ичкери пафосто жатат.

«Кулмырза менен Ак Саткындағы» суроолордун суроосу – жеке адамдын каалоо-идеалы менен тантык коом күткөн кызыкчылыктын ортосундагы жарык менен каранғыдай эч качан жанашпаган карама-каршылык маселеси. Баарына, адамды малга алмаштыруудан баштап, трагедиялык финалга чейин ушул ичкертен келишпеген кайчылык себепчи... Чыгарма зор кумардануу, бир дем менен айтылган, машыккан устат комузчу бир чон күүнү бир тыным менен чертип таштагандай, бир жерде кичинекей басыгын бошондотуп, азыраак кылт-култ этип койбой, кандай башталса, ошондой темпите аягына чыгат. Окурман да бир дем менен окуп көёт».

### Суроолор

1. К. Даутов дастанды «карекке баткан чон ааламдай» дейт. Буга кандай түшүнөсүн?
2. К. Даутов чыгарманын жалпылоочу кудурети, жан жүргөгү деп кайсыларды эсептейт?
3. Сынчы бул поэманин адабияттагы ордун кандайча белгилейт?

### Тапшырмалар

1. Берилген суроолордун тегерегинде ой жүгүртүп, пикир альшую уюштургула.
2. Ата-эне баласына жамандык ойлобойт. Козүнүн тириүсүндо анын турмуштан орун-очок альшына, оз жайын табышына кам көрөт. Ак Саткындын ата-энеси да кызын күдалап, берер жерин камдап коюшат. Мунун эмнеси жаман??
3. «Кызга кырк үйдөн тыюу» деген ақылман кеп бар. Балким, ушул кеп Ак Саткынга тиешелүү болуп жүрбөсүн?
4. Болор иш болуп, бөйосу кангандан кийин кыз атасын күнгө жыгып бериши ақылга сыйрлыкп? Аナン озүн өзү өлтүрүшүн кечириүүгө болобу?
5. Кулмырза атасынан да артыкп?
6. Эки ашыктын тилегине жетпей калышы эмне үчүн калк тарабынан кадырлап, дастанга айландырылган? Эгер эки жаш тилегине жетип, баш кошсо, ушундай күчтүү дастан жарапалар беле?
7. Ак Саткындын озүн озү өлтүрүшү айласыздыктан жасалдыбы? Же ак сүйүүгө берилгендиктин курмандыгы болдуубу?
8. «Өлүү аркылуу алар олбостукко айланды» дегенди кандай түшүнөсүн? Муздак жер эчак алардын соогүн сөпот кылса да, поэзияда Ак Саткын менен Кулмырза жашап келет. Бул кандай?
9. Анда озүн-озү өлтүргөндөрдү данктоо керекп? Тенинен ажырагандан кийинки жашоонун эмне үчүн кереги жок? Балким кереги бардыр?..

Төкмөлүк – алдын ала даярдыксыз ар кандай көрүнүштөр жөнүндө оозеки ырдоо өнөрү. Ал эми залкар ырчы Барпы: «Сөздү сөзгө кынай бил, маш зергердей чегелеп, ырчы болсоң – төкмө бол, ак жаандай себелеп», – деген. Бул ырда төкмөлүктүн эмне экендиги таасын белгиленген, демек:

1) сөзгө сөз мааниси менен кыналат, ал маш зергердин чегелегениндөй болот;

2) ыр ак жаандай себеленип турат.

Төкмөлүк ошону менен бирге алдын ала даярдыксыз жана оозеки ырдалат. Кыргыз элдик оозеки көркөм чыгармачылыгында ырчылар менен манасчылар төкмө өнөрүнүн пирлери болушкан. Мисалы, Арстанбек, Женижок, Токтогул, Эсенаман, Барпы, Эшмамбет, Калмырза, Калык, Осмонкул, Алымкул, Ысмайыл сыяктуу эл ырчылары менен катар Балык да, Келдибек да, Тыныбек да, Сагымбай да, Саякбай да төкмө ырчы. «Жалан үйдүн порумун жарым күнү ырдаган» («Манас») Жайсан, кара жаак ырчы Токтогул, «байыркы көчмөн философу» (Ч. Валиханов) Асан Кайты да төкмөлүк өнөрдүн көч башындағылардан. Айрымдары күндөп-түндөп, башкасы жумалап, дагы бирөөлөрү бир нече айлап төгүшкөн.

Женижоктун бир шыбакты эт бышканча сүрөттөп бутпөгөндүгү, көлдөн учкан чүрөкту жолоочулар эки белди ашып, коно турган жайына жеткенчө айтып түгөтө албагандыгы, кыргоолдуң корозун Кара-Суу айлынан Намангандың барганча ырдаң бутпөй калганы сыйктуу мисалдар төкмөлүк өнөрдүн болуп көрбөгөндөй дараметин айгинелейт.

«Аа» дегенде эле ооздон шаркырап куюлган, нөшөрлөп төгүлгөн, «ак жаандай себеленген», «кулактан кирип бойду алган» (Абай) ыр да толгон-токой мәннеттин, ички толгонуулардың жемиши. Мисалы, Барпы ээн жерге барып алыш, өзү менен өзү айтышып, кемчиликтерди чукуп, ага дароо жооп берип машиккан. Качан өзүн өзү женгенде гана, ал айтышка, ар кандай күтүлбөгөн кырдаалда ырдаң, түйүндү чечип, өзүнө урулган «сокуну» майтарып, кыйынчылыктан сууруулуп чыгып кетүүгө, дароо жооп берүүгө даяр болгон. Оболу, каршысындағы ырчынын ексүгүн, жанылыштыгын тап жылдырбай кармап, аны ақыл, жүйө менен тушап, женилүүгө кириптер кылууну болжолдогон. Демек, ырчынын ақыл-эси, жан-дүйнөсү төгүлүп ырдалган ырдың маанилүлүгүнө, мазмундагы курчтукка, билгирликтө, тапкырлыкка таянган. Ошон үчүн Барпы көп ырчыларды оной эле жеңип койгон.

Ал эми Барпы Токтогулга жолукканда, учурашуудан кийин, Токон жаш ырчыны сыйынан өткөрөйүн деген го, ырдаң ба-

тып, улам бир санатка салып, «Аягын улап кой, Барпы балам» дейт. Жаш ырчы көрөнгөсү начар болсо, абдырап, ойдогудай улай албай, оозунан сөзүн түшүрүп коймок. Же жоргосунан таңып, жемек – элдир-сeldir ырдамыш болмок. Жок, Барпынын жөн эле ырды эмес, санатты да төгүп жиберме өнөрү күчтүү экен. «Эски паҳта без болбайт, эсептешкен дос болбайт» өндүү экен. «Эски паҳта без болбайт, шурудай тизип, Токтогул айтсанаттарды берметтей чуурутуп, шурудай тизип, Женижок да Барпыны түркүн электен өткөрүп, сынап келет да, анан:

Өйдө өтөт көк дәбөт,  
Ылдый өтөт боз дәбөт.

Эки дәбөт айрымын,  
Акыл менен ким көрөт? – дейт.

Мындай суроого ыр түгүл кара сөз менен жооп берүү кыйын. Барпы мындай күтүлбөгөн суроого да жооп таап кетет:

Өйдө өткөн көк дәбөт,  
Амал болот, Женижок.  
Ылдый өткөн көк дәбөт,  
Шамал болот, Женижок.  
Муну Барпы билбесе,  
Жаман болот, Женижок.

Демек, мында Барпы өзүн жөн эле ырчы эмес, даанышман төкмө экенин да көрсөтө алган. Кыскасы, кыргыз улутунун дүйнөлүк маданиятка кошкон салымы да (мисалы, «Манас» эпосу) ушундай төкмөлүк өнөргө байланыштуу.

## ТҮРК ЭЛДЕРИНИН МУРАСТАРЫНАН

## «ОГУЗ НААМА» ЭПОСУ ЖӨНҮНДӨ

«Эстээри бар уллуу журт гана  
эртегисин эскиртпей жуундан-  
муунга мурастап ала жүрөт»  
Чоюн Өмүралы уулу

**1. Учкай маалымат.** «Огуз наама» – түрк элдеринин байыркы турмушун чагылткан эпос. Анда Огуз каган (Огуз – «кыргыз элинде Угуз, Ууз, Өгүз болуп айтылат) жөнүндө баяндалат. Бул чыгарма байыркы учурда жааралып, куюлушкан жорго сөз менен санжырада, улама-аныз кептерде жашаган, ошондой эле анын жазма түрүндөгү нускалары да сакталып калган. Алардын бириңчиси – XIII кылымда табылган, уйгур ариби менен жазылган нуска, ал азыр Париж шаарындагы улуттук китепканада сакталып турат. Экинчиси – араб ариби менен жазылган нуска. Бул жазма белгилүү тарыхчы жана Хиванын ханы Абылгазыга (1603–1674) таандык. Абылгазы – жер чечегин беzeген чоң санжырачы. Ал китептен окугандары менен эл оозунан уккандарын кыйыштырып, 9 баптан турган «Түрк санжырасы» деген китебин жазган (анын бир бабы гана кыргызчаланган). Бул эмгек 1720-жылдан баштап Европага белгилүү болуп, көөнө түрк тилиндеги нускасы 1824 жана 1906-жылы Казан шаарынаң басылып чыккан. «Түрк санжырасынын» баалуулугу – Огуз кан жөнүндө айтылып, анын алты уулу менен 24 небересинен түрк элдерин тараткандыгында. Ошол 24 неберенин бири – кыргыздар. **Үчүнчүсү** – «Огуз нааманын» Стамбул нускасы.

**2. Изилдениши.** «Огуз нааманын» уйгур арибидеги нускасын немис окумуштуусу Ф. Дитц 1815-жылы немисче котортгон. Бул эпоско орус илимпоздору Н. Я. Бичурин, В. В. Радлов, А. Бернштам, А. Щербак, С. Кононов, кыргыз окумуштуусу Ч. Өмүралы уулу ж.б. кайрылган. Ч. Өмүралы уулу «Огуз наама» эпосун «Өгүз каган» деп, анын 42 ыр түрмөгүн, ақын Абдылда Карасарт уулу эпостун 39 ыр түрмөгүн кыргызчалаган.

«Огуз наама» баяны окумуштууларды өзү белгилүү болгон VIII кылымдан бери кызыктарып келет. Н. Я. Бичурин Огуз каганды биздин заманга чейинки 209-жылы такка отурган хунндардын кол башчысы Модәге, И. Маркварт деген окумуштуу аны Чыңгыз канга окшоштурат. Айрым изилдөөчүлөр Огуз каган бул Зулкарнайн (Македонский) болушу мүмкүн дешет. «Түндүк Кытайды 1115–1234-жылдары бийлеген Жүржүт каган чыгаар» дегендөр да бар. С. Кононов «огуз» дегенди уруу, тайпа аты, жүре-

жүрө ал адам атына айланган деген ойду айткан. «Өгүз кагандын тили» деген темада изилдөө жүргүзгөн казак окумуштуусу К. Өмүралиев да Н. Я. Бичуриндиктөн оюн бекемдеп, Огуз каганды Модә деп эсептейт. Бир туугандар Кабир Туйка менен Фазыл Туйка 1919-жылы жазган «Түрк тарыхы» деген китепте мындан 3400 жыл мурун башында Огуз каган турган түркөр фин урууларын, Кытай, Иран, Индия өлкөлөрүн бой сундуруп, Сирия менен Египетке бийлик жүргүзгөн жазылган. Ал эми эпосту кылдат изилдеген А.Н. Бернштам анда төмөнкү беш доор катмарланып уюп жаткандыгын белгилейт: 1) энелик доордон аталалик доорго оошкон чак; 2) таптык мамилелердин калыптануу мезгили; 3) гүнн доору, Огуз менен Модә ортосундагы жалпылык; 4) байыркы түрк доору, V–VIII кылымдар; 5) печенег-кыпчак доору, IX–XII кылымдар.

**3. Ч. Өмүралы уулунаан.** Бул окумуштуу мындей деп жазат: «Бернштамдын жогорку бүтүмүн алгачкы үчөө ынанымдуу болгону менен, ақыркы экөө арсарлуу. Жалпысынан Огуз кагандын байыркы башатын андоодо Бернштам башкалардан чындыкка жакын барган. Чыгыш тарыхын мыкты үйрөнгөн Абылгазы бешミニң жыл мурда өткөн Кеймурас менен Огуз каганды замандаш эле дейт. Бул айтылган жыл эсеби агалы-ини Түйканын айткандарына төп үндөштөт: ... Илимде Тазмин маданият деп аталаң, биздин доорго чейинки III мин жылдыктын башында жааралган, байыркы түштүк Сибирь, Ээн-Сай, Алтай көчмөндерүнөн калган бай маданият бар. Аска боюна чегилген өгүздүн, багыштын, өгүзгө курулган арабанын, жер-суу ээлеринин мин түрлүү элеси баба кыяллынын көккө әргиген бир ажайып доору болгондукун тастыктайт. Азыркы Орто Азиянын түштүк аймагынан табылган, жашы биздин доорго чейинки III мин жылдыктын этеги менен белгиленген Алтын-Дөбө маданиятынын жаркын үлгүлөрү – айкашталуу өгүздүн алтын башы, берүүнүн алтын башы да «Өгүз каган» эпосундагы бизге тааныш образдарга таң каларлыктай үндөшүп турат».

**4. Кыргыз санжырасынаан.** Кыргыз элинде Огуз эки мааниде колдонулат. Бириңчиси, Огуз – бул адам аты. Османалы Сыдык уулунун, Талып молдонун, Үсөйүн ажынын жазган санжыраларында Огуз кандын (Угуз кандын деп да аталаат) 6 уул, 24 небересинен түрктер тарайт. Бир небересинин аты Кыргыз кан, ал кыргыздарга башчы болот. Бул маалыматтар Абылгазынын санжырасына окшош. Демек, Османалы Сыдык уулу ж.б. санжыралар Абылгазынын «Түрк санжырасы» деген китеби менен тааныш болгондуктан, ушундай окшоштук болушу мүмкүн. Бирок Абылгазы эл оозунан Османалы Сыдык уулунукуна окшогон маалыматтарды топтолп жазгандыктан да, окшоштук болбой коюшту мүмкүн эмес. Тоголок Молдо да өз санжырасында «Түрктүн

сегизинчи муундагы тукуму – Угузкан» деп, анын Бурат, Бурут, Кыргыз деген үч уулу болгондугун айтады. PDF Compressor Free Version зынын Огуз каган жөнүндө айткандарынан айырмаланат. Ал эми чоң манасчы Балык Кумар уулу Огуздзу, негизинен, мамлекеттин, элдин аты катары эсептеген. Анда: «Алгыр күштай кыраандар, Угуздан чыккан берендер, кол баштаган ноендор, ал берендин жайын айтайын, Самарканды күткарып, Оттор шаарын салдырган, Угуз элин күткарган Отторкандай берендер», «Өз ишинен тутулуп, айыпкер болуп Угузга» деген саптар учурдай. Балыктын санжырасы менен жакшы тааныш болгон окумуштуу С. Закиров минтип жазат: «Ал убакта түрк уруулары дешпей, Угуз уруулары деген. Урааны да Угуз деп чакырылган».

### «ӨГҮЗ КАГАН» ЭПОСУ

Бул – «Огуз нааманын» Ч. Өмүралы уулу которгон кыргызча нускасы. Ал көөнө түрк тилинен кыргызчаланган. Түп нускада «Кырк шире, кырк бендең чаптырды» деп жазылган. А. Щербак «сорок столов, сорок скамей заставил вырубить» деп которот. Казак окумуштуусу К. Өмүрлиев аны «Кырык орундук, кырык стол шаптырды» деп берет. «Шире» азыркы кыргыз тилинде «шири», «ширге» болуп айтыват. «Бенден» – мааниси күнүрт калган көөнө түрк сөзү. Ушуларды эске алган Ч. Өмүралы уулу жогорку саптарды «Кырк ширге ийлеп, кырк чөлек чаптырды» деп которгон. Демек, Ч. Өмүралы уулунун таржымалданган «Өгүз каганы» көөнө түрк тилине жакындыгы, түп нусканы так бергендиги менен айырмаланат.

\*\*\*

Ал ошол менен ошо болду.  
Дагы андан соң кубанычка тунду.  
Ай каган көз жарды да, болду уулду...

Андан ары эпостун I–XXXV түрмектөрүндө төмөндөгүлөр жөнүндө айтыват.

... Ооба, эне көз жарат. Тектүүдөн тендеши жок, чачы, кашы кара, эрини алоо, көзү оттой жанганды бала төрөлөт. Энесинин бир жолу ак уузун оозанып, кайтара эмбейт. Дароо сүйлөйт. Чийки эт, аш менен тамактанат. Кырк күндөн соң, балдар менен ойноп кетет. Көрүнүшү: бука сан, бөрү бел, аюу көөдөн. Күтүрөтүп жылкы күтүп, күлүк тандап минет. Кийик уулайт. Ай, жыл өтөт. Бала жигит болот. Ошо заманда бир калың чөрдө кыят деген жырткыч жашап, жан бүткөндү, мал бүткөндү жечүү экен. Жигит болуп жетилген Өгүз каган кыятка ууга чыгууну ойлойт. Карыга калкан, дальга саадак асып, колго найза, жалаң кылыч жанга алып, ан уулайт. Бир бугу алды, аны даракка байлан койду Өгүз.

Эртең менен келсе, бугуну кыят жеп жатат. Бир аюуну кармады, аны да даракка танып койду. Тан куланөөк келсе, кыят аны да жептири. Аナン Өгүз кыят менен алышат. Оозунан жалын бүркөн жырткычты бырча-бырча найзалаپ, кылыч менен шылый чаап, канжыгага байланат. Бурулуп караса, шумкар кыяттын ичегисин жеп жатат. Жаасын бетке кармай берди эле, шумкар өлдү. Өгүз уудан кайтты. Аナン ал Көк Тенирдөн көгүлжүм нур куюлду. Күндөн жарык, айдан нурлуу. Аңгыча ал жарыктын арасынан жандан жалгыз, нурдай сулуу, алтын казык дегидей бир кыз көрүндү. Майдайында шоолаланган мени бар. Күлсө Көк Тенири кошо күлөөр, ыйласа Көк Тенирде түн түнөрөөр. Өгүз ага ашык болду. Ййлөндү. Күндөн күн отуп, ал бийкеч көз жарып, үч уул тапты. Абалкысына Күн, андан соң Ай, ақыркысына Жылдыз деген ат койду. Жана дагы бир күнү Өгүз ууга чыкты. Көөлгүп көл жатат. Көлдүн уюлунан бир дарак көрүнөт. Ошол дарактын көндөйүндө бир сулуу кыз отурат. Көздөрү көктөй тунук мелти-реген, чачтары дарыядай шаркыраган, тиштери – тизген бермет! Аны да Өгүз каган сүйүп калды. Ййлөндү. Ай-күнү жетип, ал бийкеч да балкайган үч уул төрөдү. Абалкысына Көк, андан соң Таг (тоо), ақыркысына Дениз деген ат куюлду. Уулдарынын урматына улуу той берди. Жамаатка жар салдырып, мыктылар менен кенешет. Аш-тамагын жайнатып, кыжылдаган калың элге казы, карта чайнатып коноктойт. Аナン жарлыгын айтты Өгүз каган:

– Жаа, калкан болсун куралың, көк бөрү болсун ураанын! Найза учтуу жышын коргонун болсун! Куушуп кумда куланың ойносун! Өзөнүн ташысын, нугунан соолбосун! Күн алдында Көк ордосу бар болсун!

Аナン жардык менен мамлекеттерге элчи кетти. Алардан минтип айттырды:

– Мен Ўйгур каганымын. Төгөрөктүн төрт бурчунун да каганы болуум керектир, сilerди баш уруунарды каалап турал, тилиме көнүүн керектир. Тилиме көнсөн эгерде, тартуу тартып дос тутам. Тилиме көнбөй, жиниме тиер болсон, черик жыйып кас тутам, такыр басып тоздуруп, тукумкурут кылам!

... Он жагында Алтын каган бар эле. Ал кагандан элчи дүйнө, кызыл зер, кымбат асыл таш алып, эңилип зыяпатын кылып келет, Өгүздин кагандыгын тааныйт.

... Ошол кезде Урум каган күчтүү, жер солкулдаган сансыз колу, баяналуу көп шаары бар эле. Ошол Урум Өгүз сөзүн кенебей, бучкагына тенебей:

– Мунун дегенин кылар алым жок, жардыгына табым жок, жолун билсин! – дейт.

Өгүз каган Урумга аттанат. Кырк күнү тынбай жүрүп, Көк жалтас Муз тоого бет келет, анын көк чөлгөн учу тумандайт.

Кош түшүрдү. Түн менен түн болуп уюп жатты. Буурул таңда кан чатырга күндөй бир жарық акты. Ал жарыктан бир силкинип көк жал берү чыкты, ошол берү минтип адам да өзүйт.

— Ай, каганым, каганым, беттеп Урум бараарын... Жол берсе Тенир жортоюн, жолундун ачып онтоюн.

Ошондо Өгүз кагандын кошууну көзгө илешпей жорткон көк берүнүн сонунан жөнөйт. Чыканактап тыным албай, чырм этип уйку канбай... Канча бир күн жол баскан сон, Көк берү токтойт, көп аскер да токтойт. Бул Эдил суусунун этегиндеги Кара-Тоонун жаны эле. Ушул жерден Урум аскери менен Өгүздүн колу кармашат. Ок жанылып тарсылдап, найза үзүлүп карсылдап, кылышы сынып жаркылдап... Калк башына түн түшүп, кандын жыты булоолоп... Эдилде күрүлдөп кара кочкул кан агат... Бул согушта Урумду Өгүз женет. Ошол Урумдун жатындаши Урус бек деген жан экен. Ал уулун Өгүзгө каршы үндейт. Бирок ал агар алтын, ак күмүштү чачып, Өгүзгө баш иет да, минтет:

— Атамдын алы келбegen арстанга кантип батынам. Жарлыгынды айт, баш урам... Биздин кутубуз сенин кутун болсун, өзүндөн есүп уруктайлы, өзүн буйруган жайды туруктайлы, башымды калтыр, жанымды ал, алман төлөп, достук жолун куп туталы.

Ошондо каган ал жигиттин айтканын жактырат, каары жанып, каалгадай тишин кашкайтып каткырат да:

— Мага карк алтын тарттын, карк таптын, калааны сактап барк таптын. Кашыңа калкын кут болсун, башына Саклаб ат консун! — дейт. Аナン Өгүздүн колу артка тартат. Эдил дайрасынан Улуг Ордо бек деген шакшак тал кесип, андан сал жасап, суудан аскерди аман-эсен өткөрөт. Буга да Өгүз ыраазы болот да:

— Кысылган элге баш болгун, бегим, Кыпчак ат сага ат болсун, бегим, — дейт.

Баягы көк жал берү: «Эреним, элин жыйна, эге бол тегерекке» — деп алдыга жортот. Артынан бөкөн жүрүш менен кошуун козголот. Ошондо кагандын чаар кызыл аргымагы жоголот. Өркөчүндө муз уюган, туу кырында туман ойноп, шамал ырдан ган Муз тоону беттеп кетет. Жорукка чыкса жолу ачык, оорукта калса колу ачык, бир бек бар эле, тогуз күнү из чалып, онунчу күнү элиртип аргымакты коштоп келет. Каган каткырып күлүп, атын Карлык коюп, өзүн башчы кылат. Жол боюнан керегеси чылк алтын, түндүгү түгөл күмүш үй көрөт. Чериктеги бир чебер бар, аты Кагул эле, ошону ошол үйгө калтырат. Ошондон Кагул Калач аталып калат. Берү желиш менен келаткан көк жал берү бир күнү тык токтойт. Келберсиген кен жазык — Жүржүт чеги. Эли дөөлөткө мас, ай түяк, ача мүйүз жерге батпай, алтын, күмүш ағылып төргө батпай чалкып жаткан экен Жүржүт каган. Ошону чапты Өгүз кан. Сан дүнүйө олжого алат. Ат, качыр, өгүз

тутпөйт жүктөгөнгө... Чериктеги бир чебер канга арнап араба жасайт да, үстүнө катарлап мүлк жыят. Канды карай катарлап канга жетет. Каган ал чеберге Кангалуу деп ат коет. Андан кийин Өгүз каган Тенири колдоп, көк берү жолдоп, Чынды (Кытайды), Тан Кутту алды, Андан ооп Шамга аттанды, шамын очуруп бек шаттанды. Барака деген жер бар эле, күтүрөп кийиги үркөн, канаттуу күшү — көгүнө көшөгө, казына-мүлкү жолуна босого. Элинин өнү ынды кара. Каганы Масар. Кыл чайнап кырчылдашып Өгүз каган ошону чапты. Сан жеткис мүлк, көз тойбос көй күлүктөрдү олжолоду да, кайтты үйнө. Кагандын Түрүк деген жайкалган ак сакалдуу кенешчиси бар эле. Ошол:

### XXXVI

Түндөрдүн бир түнүндө түш көрүптүр,  
Түшүндө мындей кызык иш көрүптүр:  
Күн тууштан Күн жүрүшкө  
Керилет алтын жаа дейт.  
Түн жагын түптүз мелжеп,  
Тебилет күмүш ок дейт.  
Ойгонуп уйкусунан, толгонуп тынчы кетип,  
Танында каганына таазим этип,  
Түшүн аян кылат, баян кылат:

### XXXVII

— Ай каганым, өмүрүн узун болсун  
Төрөлүк болсун түзүк!  
Тенирим түштө көргөнүнду онго келтирисин,  
Тен дүйнө жерин уругуна бердирисин! —  
Каган кары үгүтүн күп көрдү дейт,  
— Түшүн түш эмес, түш келсин — дейт.  
Аナン кашына жыйып бар уулун айткан экен:  
— Көнүлүм күсөйт салбыруун,  
Бирок ой жеткенге кол жетпей мында турум.

### XXXVIII

Эми Күн, Ай, Жылдыз — үч уулум,  
тан атаар жакка силер бар.  
Көк, Таг, Дениз — алты уулум  
түн түнөөр жакка силер бар.  
Салбыруун мыктаап салынар да,  
сананаадартты табынар.  
Үч улуусу тан атарга барышты.  
Үч кичүүсү түн түнөккө чабышты.  
Күн, Ай, Жылдыз уу сапарын карытты,  
Кайткан жолдо бир алтын жаа табышты.

## XXXIX

Каганга тартуулашты,  
Карт каган карс-карс күлөт, жааны иет.  
Карс сыйндырып үчкө бөлөт:  
– Жаага эми силер эгэ,  
Жаа атар көккө жебе...  
Жана да бир күн Көк, Таг, Дениз уудан кайтты,  
Жолунан бирдей күмүш үч ок тапты.  
Каганга тартуулашты,  
Карт каган карс-карс күлөт.

## XXXX

Жебени үчөөнө үлөштүрөт да, айтат:  
– Уч жебе үчөөнө энчи,  
Жаа атса ок көккө төнчү...  
Ошондон соң Өгүз каган көнүлү тынып, элин жыйып,  
Улуу куруттай чакырды дейт,  
Тандайлашкан билги чечендерин,  
Мандайлашкан баатыр, кашка эчендерин  
Кашына алыш, каган наркы менен  
Калкайып ордосунда отурду дейт.

## XXXXI

Он жагында он эки канат ак өргөө,  
түндүгүндө алтын шумкар,  
он ирегеде он эки айры бугу.  
Сол жагында он эки канат ак өргөө,  
түндүгүндө күмүш ылаачын,  
Сол ирегеде мүйүзү карыш кулжа.  
Он жагына бузуктар олтурушту  
Сол жагына үч октор олтурушту.  
Каркыттап кырк күнү той курушту.

## XXXXII

Анан каган үлүштөп журтун бөлүп уулдарына,  
айтыштыр: – Канчама ашуу аштым,  
Канча жоо менен салғылаштым,  
аргымак минип алкынтым,  
Найза сайып, жоо жыктым.  
Касым кан жутту.  
Досум шан күттү. Баары бүттү.  
Эми етөөр чагым Көк Тенириме. Ыкыбал,  
Кайыр кош!.. Калың журтун күтүп ал...

## Суроолор

1. «Огуз наама» кандай эпос? Кандай нускалары бар?
2. Огуз каган жөнүндө кандай пикирлер бар?
3. А. Н. Бернштам белгилеген беш доор катмары кайсылар?
4. Ч. Өмүралы уулу бул эпос жөнүндө кандай пикирлерди айткан?
5. Кыргыз санжырасынын Абылгазынын санжырасы менен оқшоштугү кайсы?
6. «Огуз нааманын» кыргызча котормосунун кандай өзгөчөлүгү бар?

## Тапшырмалар

1. Ч. Өмүралы уулу котортгон «Өгүз каган» эпосун толук оку да, томондогулордү сүйлөп бер:

- Өгүз кагандын торолушундогу өзгөчөлүктөрү;
- кыятын жок кылышы;
- кагандын үйлонушу жана балалуу болушу;
- жортуулу, Урумдун жеңилиши, Урустун багынышы;
- Кыпчаак (кыпчак) деген аттын берилши;
- аргымактын табылышы жана Карлык (карлук) деген аттын коюлушу;
- Калаң менен Кангалуу (Канги) аттарынын коюлушу;
- Жүржүтү, Кытайды, Шамды, Таң Кутту, Масар каганды чабышы;
- Түрүктүн түшү;
- үч уулунун таң атаар жакка кетип, алтын жаа таап келиши;
- кичүү үч уулунун түн түнөктөн үч күмүш ок табышы;
- кагандын журтун уулдарына үлөштүрүшү.

2. Буурул таңда кан чатырга күндөй бир жарык акты.

Ошол жарыктан бир силкинип көк жал бору чыгат да, кошуундун алдында жүрөт, жортууп жол ачат. Бул эмне болгон? Түрктердүн колдоочу-субу? Кудайбы? «Манас» эпосундагы Манасты колдогон, чилтен болуп котортгон бору менен оқшош болуп жүрбесүн? Биздин заманга чейинки үчミニң жыл мурунку маданиятты чагылткан Алтын-Дөбөдөн табылган бөрүнүн алтын башы Өгүз кагандын көк жал борусу менен байланыштуу деп ойлоого болобу?

3. В класстын «Биздин адабиятында» «Алтын күш» жомогу бар. Ошондогу карышкыр балага көп жакшылык кылыш, аны тилегине жеткирет. Балким ошол карышкыр менен Өгүз кагандын кошуунун баштаган бөрүнүн түбү бир болбосун?

## Сөз бермежеттери

1. Калкан илип карыга, саадак асып далыга. 2. Күлсө, Көк Төцири кошо күлөөр, ыйласа, Кон Төцирде түн тунорөөр. 3. Көлдүн уюлунан бөлүнөт бир дарап дейт, ал дарап кондойүнөн корунөт бир сулуу дейт. Көздөрү көктөй тунук мелтиреген, чачтары дарыядай шаркыраган. 4. Жаа, калкан болсун куралың! Көк бору болсун урааның! 5. Керегеси чылк алтын, тундүгү түгөл күмүш. 6. Ай түяк, ача мүйүз, ыңкып жерине батпай, алтын, күмүшү агылыш, торунчо батпай. 7. Күтүрөп кийиги урккөн, канаттуу күшү – көгүнө коштого, казына-мүлкү – жолуна босого. 8. Күн түүштән, Күн жүрүшкө керилет алтын жаа. 9. Түшүң түш эмес, түш келсин! 10. Таңдайлашкан билги, чечендерин, маңдайлашкан баатыр, кашка эчендерин.

«Ким билет, жүздөгөн жана миндеген жылдар откөндөн кийин менин ырларымды сенчелик түшүнүп, сенчелик сүйгөн адамдар табылар бекен?»

Бо Цзюй-и

Байыркы дүйнө урунарга тоо, урушарга жоо таппаган баатырларды, укмуштуу окуялуу уламыштарды, жомокторду гана эмес, адамдын жан дүйнөсүн термелтип, бейпилдикке бөлөгөн, назик жана оюн онго, санаасын санга бөлгөн чакан керемет ырларда да жараткан. Ошол ырлар мезгилдин сыйнагынан өтүп, миндеген жылдарды кечип өтүп, бүгүнкү күндүн окурмандарынын жүрөгүнөн да түнөк таап отурат. Ошондой көөнө адабий дүйнөнүн бири – байыркы кытай адабияты. Ал өзүнүн улуу ақындары менен сыймыктанат. Цюй Юань – биздин заманга чейинки IV–III кылымдарда жашаган кытай элинин улуу ақыны. Ага кытай ырларын кыргызчалаткан ақын Сагын Акматбекова мындайча баа берет: «Көз тиксөң көзүн талыган мейкин талаанын түпкүрүнөн көгөрүп көрүнүп турган дөңсөөдөй бир ысым». Кытай элинин экинчи бир улуу ақыны – Тао Юань-мин. Ал 365 жылы төрөлгөн. Тао Юань-мин күндөлүк тиричилик менен кадимки турмуштан жаркын жана жөнөкөй поэзия жараткан. Ал салган из, чыйырдын андан ары арымын арылтып, кулачын узарткан ақындар пайда болгон. Алар: Ду Фу (712-жылы туулган), Ли Бо (701-ж. т.), Бо Цзюй-и (772-ж.т.), Ван Вей (701-ж.т.). Булар кытай элинин гана эмес дүйнөлүк поэзиянын да көрүнүктүү өкүлдөрү болуп саналат. Төмөнде алардын бир нечесинин айрым чыгармалары (акын С. Акматбекова көтөрөн) сунуш кылышат.

Тао Юань-мин

АЗА ҮРЛАРЫНАН

Тогузунчу ай туулуп, күз келгенде,  
Күз келгенде беришти мени жерге.

Дөбө болуп бир жаны, дөн үстүндө,  
Кала бердим карангы көр ичинде.

Шуудурашат кайдандыр шибер чөптөр,  
Шуулдашат кайдандыр тал-теректер.

Кайдасын деп мени издеп ат кишенейт,  
Кайдасын деп даракты шамал термейт.

...Көзүн өтүп дүйнөдөн бир кеттиңби,  
Көрө албайсын кайрылып чыккан күндү.

Агат сенсиз шаркырап ағын суулар,  
Агат сенсиз аркырап сан-мин жылдар.

Бир өттүнбү дүйнөдөн кай күч сени,  
Кай акылман тирилтет, кай тенири?!

...Коюп, тарарап кетишкен калайык калк,  
Кайгысы жок кайра эле жатат чарда.

Эске салып өзүмдү сур ай нуру,  
Мунайса бир дос тууган мунайгандыр.

... Кандайча мен туюнтысам өлүм жонүн? –  
Топуракка айланды денем менин.

Бо Цзюй-и

ЛИ БОНУН БЕЙТИ

Цайши жакта, талаасында ошонун,  
Жар башында, аккан суунун боюнда.  
Эскирген бир бейит жатат бозоруп,  
Ал бейитке ақын сөөтү коюлган.

Аттин, ушул ақын тириүү кезинде,  
Жаралгандын жаны менен сүйлөгөн.  
Бир суу эле өчүрбөстү өчүргөн,  
Бир жалбырттап күйүп турган дүйнө эле.

Абалтадан ақындар оор жашаптыр,  
Көрбөгөнү көр болгону канча бар.  
Бир жарыкта жан көтөрбөс азапты,  
Ли Бо сындуу тарткан бирөө жок чыгар.

БОЗ ҮЙ

Таза аба, төрү жайлую, жүк жыйылуу,  
Турпаты мажүрүм тал, жупжумуру.  
Жайкысын жамғырынды тоготпогон,  
Кышкысын жылуулугун жоготпогон.

Боз үйдүн бурчу да жок, дубалы жок,  
Босого мындан башка чубагы жок.  
Туурдугу бороон чапкын тосуп турат,  
Түндүгү Көк Тенирге кошуп турат.

Баспадык кандай жерлерден,  
Байкушум, атым, сен менен.

Ыраак чеп. Кыштын кечтери,  
Ызгаары, кары эстеби?

Тырыштын, кошо тырмыштын,  
Тартыштын жүгүн турмуштун.  
Калганча минтип жарабай,  
Күчүндү бердин аябай.

«Ат экен»—дешер мерестер,  
Акылы тунук эместер.

«Обу жок» – дешер көргөндөр,  
Жеринен дээри керендер.

Ордунаң козгоп ала албай,  
Ооруна даба таба албай.

Кайыша түшүп кабыргам,  
Карайлап турал жанында.

### ЛИ БО ТУШУМӘ КИРДИ

Айрыса өлүм айла жок,  
Көнөбүз ага унчукпай.  
Тирүүлөй туруп айрылуу,  
Санааны койду тынчытпай.

Цзанинань деген саздуу жер,  
Алдыртан жансап мерт кылар.  
Сүргүндө жүргөн досумдан,  
Кат да жок, такыр жок кабар.

...Үч ирет кирдин түшүмө,  
Тирүү деп сени жорудум.  
Ансайын күдөр үзө албай,  
Карадым тиктеп жолунду.

А кокус түштө көргөнүм,  
Арбагың сенин болбосун.

Жел болуп же бир нур болуп,  
Келбегин сызып, о досум.

Кармалбас нурдай, шамалдай,  
Кайрадан учуп кетерсин.  
Дайнынды билбей дагы эле.  
Сар санаа менен өтөр кун.

...Агарып түшүп айнектен,  
Ай нуру салат аян, доош.  
Ал сенин үнүн эмеспи?  
Түшүмө кирдин Ли Бо дос.

Ташыса дениз, эскирген,  
Тал кайык чөгөөр, бирок сен.  
Чыдайсын, барын женесин,  
Ишенем, аман элесин.

### Суроолор

1. Байыркы кытай адабияты кимдер менен сыймыктанган?
2. Жаркын жана жонекой поэзиянын автору ким? Ага кайсы ырды мисал келтирүүгө болот?

### Тапшырмалар

1. Көркүү оку: Тао Юань-мин, «Аза ырларынан»; Бо Цзюй-и, «Ли Бонун бейити», «Боз үй»; Ду Фу «Ооруган ат»; Ду Фу «Ли Бо түшүмө кирди».

#### 2. Аныкта

– «Аза ырларында» чыгарманын маанайы кандай? Конул чөгүү, кашкай-ган чындык – ырда экоонүн кайсынысы үстөм?

– «Ли Бонун бейити» деген ырда акындын күчтүүлүгү кайсы саптарда берилген?

– «Ооруган атта» боор ооруу, баа берүү, кайышып кыйналуу, айласы куруу сезимдери чагылдырат. Бул Ч. Айтматовдун Гүлсараты менен Танабайын эске салбайбы?

3. Оозеки сүйлөп көрсөн: «Аза ырларын», «Ли Бонун бейитин», «Ооруган атты», «Боз үйдү».

Үлгү: Ду Фунун ырында сүргүндө жүргөн досу аны сар-санаа кылат. Кат-кабар жок. Тирүүлөй айрылуу жанга батат. Бирок Ли Бо үч жолу түшкө кирет. Кармалбас нурдай, шамалдай болуп. Бул нур болуп, жел болуп сызып келген арбак го. Бул Ай нуру болуп айнектен агарып, куюлуп түшкөн жарык, анын аяны го. Бирок ишенич зор. Дениз ташыса, эски тал, кайык чөгөр, ал эми Ли Бо чөкпөйт. Ал чыдап, баарын женет.

«Арманын Тариэлдей арстандын.  
Энтигип кандай тогуп көздүн жашын.  
Мен, Шота Руставели, ырга салдым»

## ШОТА РУСТАВЕЛИ

## «ЖОЛБОРС ТЕРИСИН ЖАМЫНГАН БААТЫР» ПОЭМАСЫ

1. Кыскача маалымат. Шота Руставели – грузин элинин улуу акыны, ошол эле учурда дүйнөлүк адабиятта Гомер (байыркы грек акыны, «Илиада», «Одиссея» поэмаларынын автору), Фирдоуси (940–1020–1030-жылдарда жашаган, тажик, персакыны, «Шахнаменин» автору), Данте (1265–1321, италиянын акыны, гениалдуу «Ажайып көлдиясын» жазган), Гёте (1749–1832, немис акыны, ойчул, лимпоз, атактуу «Фауст» трагедиясынын автору), Навои (1441–1501, өзбек акыны, ойчул, «Лайли–Мажнун», «Фархат – Чиринди» жазган) сыйкутуу поэзия алпитарынын катарында туат. Тилекке каршы, бул улуу адамдын качан туулуп, качан айтыш болгону жөнүндө так маалымат жок. Дагы да болсо, Шотанын жазган чыгармасы – «Жолборс терисин жамынгандыры» (грузинче «Вепхчткоасаки» деп аталат) поэмасы жаралып келет. Андан тышканы 1966-жылы откөрүлгөн Шота Руставелинин 800 жылдык мааракеси акын жөнүндөгү көп дарек-ди дүйнөлүк коомчулукка кабардар кылды. Улуу акын XII кылымдын экинчи жарымында төрөлүп, XIII кылымдын биринчи жарымынын аяк ченине чейин жашаган. Туулган жери – Грузинагы Рустави кыпшагындагы Рустави коргон сарайы. Ал имараттагы «Нино коргон-сарайы» деп атальш калган. Мындай деп атоо-Руставелинин сүйгөн кызы Нинонун бийик дубалдан кулаап келешүү себеп болуптур. Дагы бир кабарда Руставели томолой же-м калат, башынан көп азап-тозок етөт. Ушундан көрө өлүп тыну-ют. Жардан бой таштаарда аны Григорий III көрүп калып, үйүнө



алып келип, жалгыз кызы Тамара менен бирге бөпөлөп естүрөт. Жакшы тарбия алат. Гелат академиясынан окуйт. Ар тармактуу илимди гана эмес, Руставели өнөрдүн бардык түрүн эн мыкты өздөштүрөт. Жаа тартуу, кылыш чабышшу, ан уулоо сыйкутуу эр жигитке таандык сапаттарга түгөл ээ болот. Шота академияны бүтүргөн күнү чон той болуп, ага падыша кыз Тамара да катышат. Ал Шотанын өнөрүнө танданат да, ыраазы болуу менен акындын башына алтын гүлдүү таажы кийизет. Ошондон соң Шота падыша сарайында турат. Тамара Шота менен бала-лык кездин балдан таттуу доорун сүрүп гана тим болбайт. Экөө бири-бирине ашык болгон. Эр жетип, бири-биринен ажырабас-ка антташат. Бирок алардын тилеги ишке ашпайт. Себеби, Тамаранын катардагы адамга турмушка чыгышын жогорку коом-дун өкүлдерүү каалаган эмес. Экөөнү ажыратуунун айласы та-былды. Шотаны Грецияга (башка бир маалыматта Аравияга) жөнөткөн. Коштошордо Тамара: «Жүрөк сезимин телегейи тегиз махабат ырына айланып, кагаз бетине түшсө», – деген ти-легин айтат. Ошентип, чет өлкөдө баштаган дастанын Шота кайра өз элине келген кезде жазып бүтүргөн. Демек, «Жолборс терисин жамынгандыры» поэмасынын жаралышына Тамара се-бекер болгон. Тагдырдын катуу соккусу арман ырга айланган.

Давид Сослани Тамарага 1189-жылы үйлөнгөн. Демек, Шота дастанын 1189-жылга чейин баштаган да, болжол менен Давид кайтыш болгон 1207-жылга чейин жазып бүткөн. Чет өлкөдөн келгендөн кийин Шотаны Тамара каржы-казына увазири кылып дайындаит. Бирок диний коомдо акындын поэмасын найзанын учу менен каршы алышкан. Аны чиркөөнүн душманы дешкен. Акындыктан жана акылдан азап тарткан Шота Грузияны биротоло таштап, Иерусалимгө кетип, ошол жерде кайтыш болгон.

«Жолборс терисин жамынгандыры» поэмасы акын өлгөндөн кийин да куугунтуктан арылган эмес. 1712-жылы, б.а. беш кылымдан кийин гана падыша Вахтанг VI нын тушунда жарык көргөн. Ошондон кийин да куугунтуктоочулар китеptи өрттөп, күлүн көккө сапырган, дайрага салып жиберген. Бирок поэма грузин элинин эсинде жашай берген. Анткени дастан элдин рухий жөлөгү, илгери үмүттүн кайнар булагы эле. Ал бүтүндөй бир элди кайраттандырып, эрдикке, тазалыкка, чыныгы сүйүгө шыктандырып турган кубаттуу акын куралы болгон. Ошон учун анын сулп-сулп үзүндүлөрүн мукамына келтирип жатка айтып берүү боюнча эл арасында мелдештер уюштурулган. Күйөөгө чыккан кыздарга поэма сеп катары берилген. Бирок дастанды жалан Грузин элине таандык кылууга болбайт. Ал бүткүл адамзаттын энчисине айланды. Жер жүзүндө ал 37 тилге которулуп, 250 жылдын ичинде чыгарма 136 ирет китеپ болуп басылып чыгып, кыргыз тилине да которулган.

2. Поэманин кыргызча котормосу. Шотанын «Жолборс терисин жамынган баатыр» дастанын кыргызчалык түшүнүүгө Алыкул Осмонов которгон. 1938-жылдын майында баштап, 1939-жылдын апрелинде бүткөн. 1940-жылды котормо өзүнчө китең болуп басылып чыккан. Андан кийин бул котормо 1951-1982-жылдардын аралыгында беш мөртебе жарык көргөн. Ушундан эле кыргыз эли дастанды канчалык сүймөнчүлүк менен кастарлап окуганын түшүнүүгө болот. «Бир жылдан соң, – деген Алыкул «Жазуучулук баяным» аттуу макаласында, – айылдан Тариэл, Автандил, Тинатин, Дарежан деген жаңы туулган балдардын, кыздардын атын уга баштадым. Демек, китең кыргыз элине жетип, аябай жаккандыгы билинет. Мындай ысым менен жашап жүргөн атуулдар ар бир эле айылда бар. Андан тышкары Тариэлдин жолборс менен альшып жатканын сүрөт кылыш тарткан ышкыбоздор да көп болгон. Баракка эле эмес, тамдын жол жак капиталына дубал бети толо тартылган сүрөт бир кезде «мода» болуп кеткен да жайы бар».

Грузинче түп нуска «шири» деген түр менен жазылган, ал аяккы саптарынын баары уйкашканда 14-16 муундуу төрт сап ырдан куралган. Алыкул шириинин ордуна 11-12 муундуу алты саптан турган ырдесте менен которгон. «Осмонов, – деп жазган С. Жигитов, – камтып турган мазмунду төкпөй-чачпай кыргызчалап жүрүп отурган эмес, тек анын сюжеттик сыйыктарын, идеялык логикасын, образдык мүнөздөмөлөрүн өз акындык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша кайрадан эркин баяндан берген. Руставелинин поэмасын Осмонов жан-дили менен берилип, бүткүл акындык мүмкүнчүлүктөрүн жана тажрыйбасын, жаштык жалынын аябай сарп кылыш, чыгармачылык кыялышын эркинче чабыттатып кое берип, өзгөчө эргүү авалында которгон. «Жолборс терисин жамынган баатыр» жарык көрөрү менен кат-сабаттуулар кайра кайра маашырканып окуган, кат тааныбагандар улам-улам окутуп уккан чыгармага айланган, жалпы кыргыз арасында болуп көрбөгөндөй кызыгуу туудуруп, өтө зор кадыр-барк тапкан».

Алыкул Осмонов мындай деген:

«Поэмадан ажырай албайм, көп убактарда таң атканга чейин отурам. Окуйм, котормо, таң калам, кубанам. Дүйнөдө мен гана бактылуумун деп ойлом. Себеби анын кызыгы ошондой болду. Котормо эн эркин которулду.

3. Кенеш Жусупов (жазуучу) котормо жөнүндө. «Дастанды тери тонубузга катып жүрдүк, башыбызга жазданып уктадык. Далайга чейин дастанды Алыкулдуң өзү жазган экен деп жоромлодоп жүрүпмун. «Жолборс терисин жамынган баатырда» арманыбыз деле калган жок: ат үстүндө жүрүп, көк чөп үстүндө өбөктөй жатып, боз үйдүн түбүндөгү ыңырчакка минип алыш, дөндөгү ак ташка соксое отуруп, үйдөгү шайтан чырак алдында

көз майды түгөтүп, кыраатына салып окудук бейм. Бул китең бизди кыял тулпарына мингизди. А биз чөл талаалардан тулпарга минип, арстандар алышкан түнт токойдон, дарыя, тоолордун үстүнөн зымырап, учуп кетчү элек.

… Чон ата, чон энелерибиз китеңти кайра башынан түшүрүп, окута беришчү. Намазын унутуп уккан күндөрү болор эле. Эч ким ыйлата албаган немелерди биз ыйлатар элек. Алар биз канчалык саймединеп окуган сайни, көздөрүнө жаш алышчу.

… Элүүнчү жылдары Тариэлдин каттарын көчүрүп, кыздарга кат жазган күндөр биздин да башыбыздан өткөн эле. Алыкул эл арасында айтылган Шота Руставели жөнүндөгү уламыштан жазып калтырган: «Биздин аскерлер чабуул кооп бара жатканда Рейн боюнан кыргыздын жаш солдатынын өлүгүн көрүшүптур. Жанында кан болгон, бирок барактары бүтүн кыргызча: «Жолборс терисин жамынган баатыр» деген китең бар экен дейт». Бул жалган сез эмес эле. Нарын тараптан Шотанын дастанын майданга (Улуу Ата Мекендик согушта) ала кеткен жоокерлер болгонун өз кулагыбыз менен укканбыз». («Бир сабынdagы омур» китебинен.)

### Суроолор

1. Шота Руставели ким?
2. Шота кайсы мезгилде жашаган?
3. «Жолборс терисин жамынган баатыр» дастаны биздин күнгө кантип жеткен?
4. Сынчы С. Жигитов Алыкулдуң котормосуна кандайча пикир айтат?
5. Алыкулдуң өзү бул котормо жөнүндө эмнелерди жазып калтырган?
6. Жазуучу Кенеш Жусуповдун эскерүүсү эмнеси менен кызыктуу?

### ПОЭМАНЫН КЫСКАЧА МАЗМУНУ

«Шота аба, чын достуктун эң кымбаты,  
Эр үчүн керек жерде ак кызматы.  
Жөнөй бер дагы сонун жерге алпарат,  
Алдагы мен берген ат – кыргыз аты.

Таарынба, белегимдин көрдүн азын,  
Сынагын, кандай экен, ичин ачкын.  
Ал белек – сага тааныш сулуу Нестан,  
Мен аны кыргызчалап кайра жаздым».

Алыкул

1. Бет ачар. Мында акын «Айрылгыс чынжырдан бек сез жасадым, берметтей тизмектешкен удаама-удаа» – дейт. Ошол берметтей тизилишкен чынжырдан бек ыр саптарында Тамара падышанын ысымы аталат. Анан өзү жазган ырларга күйүп-жа-

нып, андагы ашыктардын дартын ээрчи, бөлдүм жынып болуп эстен таңганын ырдайт. «Күлүкту сынаар болсон – жарышка чык» деген да сап кездешет. Чынында эле, бул дастан ыраакка – 800 жылдык аралыкка чабылып, чыгып келет. Шотанын астындагы мингени – Алыкул мингизген кыргыз күлүгү. Ал ооздугун кемирип, закым менен закым болуп кошо учуп, дагы сонун жерлерге – келечек ээлеринин жүрөгүнө алыш барат.

2. Тинатиндин такка отурушу. Аравияда колу ачык март, баатыр, кызыл тилден тени жок Ростеван деген хан жашаган. Анын Тинатин деген жалгыз кызы бар. Башка перзенти жок. Тинатин – көргөндөрдүн жүрөгү эрип түшкөн чүрөктөй жан. Ростеван хандык тактысын кызына берет. Башына алтын таажы кийгизет, үстүнө күмүш кымкап жабат. Аナン кызына минтип айтат:

– Гүл бакчага көкто жамғыр куйгандай,  
Менин күнүм, көтөр башты ыйлабай!  
Улуу араптын урматтуу, улуу канысын,  
Көрөгөч бол, акылман бол жалтанбай.  
Жакыр дебей, жарды дебей көз салгын,  
Нурунду чач бардык элге тартынбай.  
Күн жаркырап гүлгө нурун чачкандай,  
Тегиз нур чач, шордууларды калтыrbай.  
Ким март болсо – береке да ошондо,  
Саран болгон өлүп кетет жарыбайт.  
Берекенди жая бергин кен-кесир,  
Булак-булак суусун болгон дайрадай.

Тинатин ата сөзүн аткарат. Казына оозун ачтырат. Алтын, күмүш, каухар, жакут – асылдар, төрт түлүктүү мин сан мал, булут менен учкан тулпарлар элге таратылат.

3. Эмне болду? Эл-журт дүйнөгө карк. Тойлооп, ырдал, бийлеп жатат. Ал эми Ростеван ойго баткан, кабагы бүркөө, кападар. Ушкүрөт. Кыязы, кандык кылган кызы байлыкты желге чачып түгөткөнүнө Ростевандын кабыргасы кайышып, кабагынан кар жаап жатса керек. Кол башчы Автандил менен увазир Саграт Ростевандын ал-абалын сурашат. Ошондогу кандын жообу.

– Жок, вазириим, кайги-касирет анда эмес, Кайран жаштык бир кайрылбай болду элес...  
Адамзаттан беттешкен эр болбоду, Чактар кетти, арстанга да эп бербес...  
Эрдигимди алыш калар медер жок, Мына ушинтип кетип барат кайран кез.  
Сен, алпештеп багып берген кызым бар, Эркек бербей кен кудайым кылды тар.

Арт жагымда таянычым калган жок,  
Найза саяр, сызгырылтып жаа тартар,  
Автандил шер бул да менден үйрөнгөн,  
Бирок мага кайдан болсун барабар.

Бул сөздү угуп Автандил жылмаят. Анда кан сурданып: «Эмне болду – мен тараптан сен күлөр», – дейт. Автандил: «Күлдүк таксыр! Эрдигиме мен эмесмин мактандан. Бирок найза сайып, керилип жаа тарткандан кем эмесмин!», – дейт.

Ошентип, экөө жаа тартышып өнөр сынашмай болот. Ким женилсе, үч күн жыланбаш жүрүү мелдештин жазасы болот. Так эсеп үчүн Ростеван жанына 12 кул, Автандил Шермадин деген баатырды кошуп алат. Атайы илбээсини, кийиги көп жерди тандап алышып, ан уулоого чыгышат.

Ар түрлүү андар үйрү менен качты бейм,  
Эки баатыр жаанын огуң качты бейм.  
Эчки, теке, кулжа, кулан, аркарлар  
Жан коргоого жер таба албай качты бейм.  
Качкан менен кайда барып кутулат,  
Эки мерген бир жанылбай басты бейм.  
Аттар учат, чан гана ызгыйт, адам ай,  
Мин-мин аскер күндүн көзүн көрө албай...  
Эки эрди көр, жаа огунаң кан акты,  
Топ-тобунаң кулаң жаткан андар ай,  
Ок берүүгө элдер аран жетишет,  
Булар эле көктөгү учкан жагалмай.

Мелдештин жыйынтыгы калыстык менен туура чыгарылган. Эки мин кийик атылган, Автандилдин атканы Ростевандан жыйырмага ашык чыгат. Ростеван бул жыйынтыкка каткырып күлүп, кубанат. Жүрөгүндөгү каткан чөр жибийт.

#### Суроолор

1. Ростеван эмнеге кейийт?
2. Анын жүрөгүндөгү каткан чөр кайсы?
3. Эмне үчүн ал мелдештеги женилип калуудан кийин жүрөгүндо чөр жибип, каткырып күлөт, сүйүнот?

4. Табышмак, сырдуу шер. Ростевандын шаттыкка батышы көлкөө созулган жок. Капыстан сары санаага кабылды.

Ошол аска, ошол чексиз дайрадан  
Көрүнгөнсүйт таанылбаган бир караан...  
Кара кулак шер сяяктуу эр неме,  
Минген аты, шумдуктуу ат-жарагы.  
Берметтенип аккан жашын карачы,  
Кайдан келген, бул не болгон башка адам?

Кийингени чаар жолборс териси  
Күркүрөгөн анык жолборс белгиси,  
Жолборс башын жаап алган башына,  
Жашын төгөт күчтүү белем кейиши?  
Колунда бар өрмө жоон камчысы,  
Кайтысы оор, бул не болгон чет киши.

PDF Compressor Free Version

Ростеван улам бир кулду табышмактуу шерге жиберет. Аларды шер карап да койбийт. Аナン кан жарактанган он эки кулду жөнөтөт. Шер атына минет. Кармоо үчүн жетип келген топту бири менен бирии согуп, эби келгенин камчы менен жыга чабат. Баарын жолго торойтот. Ошондо кан өзү баштап куугун салат. Жер дүнгүрөйт. Шер артын бир кылчайыш карайт да, аナン теминет. Көздөн кайым болот. Тан каларлык иш. Дайра жээгин, ойкырларды карашты. Шердин өзү түгүл, атынын изи да жок. Бир болуп откен түшкө окшош. «Таалайымдын тарыганы ушубу?» – деп Ростеван убайымга батат.

Атасын санаадан арылтуу үчүн белгисиз шерди Тинатин издетет. Кылкылдаган миң сан колду төгөрөктүн төрт бурчuna атантат. «Көрдүм, билдим» деген бир жан жок. Кыязы, бул киши эмес, закымдаган жел окшойт. Тинатин өзүнүн сүйгөн жигити Автандилди ошол белгисиз шерди таап келүүгө жөнөтөт.

– Ким болду экен ыйга баткан ошол шер?  
Булуттарды аралап чык, болсо эгер,  
Асмандан да табылбаса, кайра түш –  
Күн кылкылдап баткан жерден таап кел.  
Бир жыл эмес, таамай үч жыл карагын,  
Көлгө түшүп кетсе дагы караанын.  
Табаарсын дейм, таап келсөн жаркыным,  
Мен да гүлдөп миң түрдөнүп калармын.  
Таптай кайтсан аянычтуу көрөсүн,  
Кызыл гүлдүн соолуп калган сабагын.  
Күдөр үзбөй, үч жыл күтөм антымды ук,  
Менин антым – ак тилегим түпшүнүк.  
Сени унутсам, жете албасмын бейишке  
Ашыктыктын тозогунда тумчугуп.  
Жан чыкканча, күнүм, сени күтпөсөм,  
Жок болгонум махабаттын анты урсун.

Бул жөн эле жумшоо эмес, Автандилдин эрдигин, мыктылыгын, сүйүү сезиминин туруктуулугун сыноо эле. Автандил да кыздын сынап турганын түшүнөт. Жолго аттанмай болот. Автандилдин белгисиз шерди издешине Ростеван да каршылык кылбайт, макулдук берет. Ошентип алдыда – жол. Тааныбаган чоочун жерде Автандилге тулпардын дүбүртөгөн табышы гана эрмек. Нечен эрме чөл басат. Жок! Нечен адыр, бел ашат. Жок!

Нечен токой, талаа кезет, суу кечет. Жок! Автандил барбаган жер калбады. Укканы бирдей жооп: «Билген жокпуз. Андай укмуш укпадык. Көрбөдүк». Үч айы кем үч жыл тентип издеди. Чарчаган баатыр таш агызып күркүрөгөн суунун боюна, токой жээгине эс алмай болот. Жаа менен кулан атып алып, куу шилбини жагып, этти таш кордо кылып бышырат.

Ангыча алты атчан киши келип калат, арасында башы та-нылган жаш жигит бар. Шердин кабарын Автандил ошолордон утат. Бир туугандар эриккенин жазууга сейилге чыгып теке, кулжа, улар, тоодак атып ойноп-күлүп жүрүштөт. Аナン кабагы салынкы, жолборс терисин кийген шерди көрүп калышат. «Бай-лап алалы» деген ой менен аны карай жабыла чабышат. Бир туугандардын кичүсү курчтук менен шердин жанына жетип барат. Шер камчы менен бир чапканда, жаш жигит аттан кулайт, баш сөөк сынып кеткен. Шер болсо жай бастырып кете берет.

Муну уккан Автандил шыр атына минип, салбыруунчулардын көрсөткөн багыты боюнча жөнөйт. Көрдү! Автандил: «Ак-малайын, бир жерге акыр конот го, ат чалдырып уктоочу орду болот го» – деп ээрчили кете берет. Эки күн, эки түн өтөт ортодон. Түн жарымы болгондо алиги шер айланасы камыш менен курчалган бир үнкүргө токтойт. Автандил жашынып, карап турат. Үнкүрдөн үлбүрөгөн бир жаш кыз чуркап чыгат. Шер жарагын алып кайра кетет. Автандил алиги кызга жолугуп, максатын – сүйгөн кызынын тапшырмасы боюнча Шерди издең жүргөнүн айтат. Кыздын аты Асмат экен. Ал эки шерди бири-бири менен жолуктурууга бел байлайт.

Ангыча Тариэл келип калат. Асмат айтат: «Кем түшпөгөн өзүнө окшош жолборстон, бир сен үчүн эл-жеринен тентирип бирөө келди, кабылан баатыр жолдоштон. Бер антынды, карындашын көрсөтсүн, чоочуп кетип майып кылып койбосон». Тариэл от козунон жаш чыгып кубанат. Ант берет. Аナン Асмат экөөнү жолуктурат. Эки шер кучакташып көрүштөт, адегенде сүйлөшө албай туруп калышат. Аナン Автандил Ростевандын белгисиз шерди көрүп сары санаага батканын тартып, сүйгөн кызы Тинатидин тапшырмасы боюнча үч айы кем үч жылдан бери аны издең жүргөнүнөн бери айтып берет. Андай сон Тариэл башынан өткөндөрүн баштайт.

Дайт Тариэл: «Асмат, бери жакын кел,  
Жүрөгүмдөн жалын түтөп чыкса эгер,  
Сөзгө кызып, долулансам билерсин,  
Өрттөнбөйүн, муздак суудан куя бер,  
Азапты эстеп, сен дагы ыйла кошуулуп,  
Элестетсин баштап өткөн-кеткендөр.

у  
п  
,  
п  
р  
,

## 5. Тариэлдин сырьы.

Эмесе, сырды айтайын чын курбулук,  
Автандил, талаа шери, кангын угуп.  
Ашыктык – сырдын ушул түйүндөрү,  
Ашыктык – ооруу кылды тумчуктуруп...

Айыкпас илдет ооруу, менин оорум,  
Жаралуу көтерүлбөйт, жерден боорум,  
О, курдаш, мен да бирди сүйгөн элем,  
Сүйгөнүм калды ичинде темир тордун.  
Жете албай акырында мына минтип,  
Карчыты талкаланган шумкар болдум.

Андан ары Тариэл Индостанда алты кан биргелешип, Парсаданга караганын, жетинчи болуп Парсаданга Саридан (Тариэлдин атасы) кандыгын өткөрүп бергенин, ага ыраазы болгон кан Сариданды аскер башчысы кылганын айтат. Аナン Саридан Тариэл деген уулдуу, Парсадан андан беш жылдан кийин Нестандар Дарежан деген кыздзуу болот. Тариэл арстандарды желкесинен кармап мышыктай ыргыткан, алышканды бүркүттөй илип алган, аскер өнөрүн эң мыкты өздөштургөн баатыр жигит болуп жетишил. Аナン Саридан кайтыш болуп, Тариэл бир жыл бою аза кийимин чечпейт. Ошол кезде аны Парсадан чакыртат да, атасынын ордуна аскер башчысы кылып дайындайт.

6. Тариэлдин Нестанга ашык болушу. Күндөрдүн бириnde аң уулоодон кайткан сон, Парсадан Тариэлди кыздын эсен-соолугун сурап кетели дейт. Гүл бакчага келишет.

Бах, ыракат – гүл бакчаны мындан көрдүм,  
Мин бир кыл түр чачканды мындан көрдүм.  
Тандалып жер үстүнүн чечен кушу  
Кыз менен ырдашканды мындан көрдүм.  
Секирип бири-бирине түшүп турат,  
Балыгы боору аппак, тунук көлдүн.  
Парсадан өзү кирди эшик ачып,  
Бир үйдөн экинчи үйгө кеттик басып...

Парсадан кызына ыргоол бермей болот. Аны Тариэлден суратат. Ошондо аскер башы терезеден бир кызды көрт, өнү – периште...

Ошондо күйгөн оттой жалындадым,  
Ээ, жүрөк, неге ошондо жарылбадын?  
Таалайсыз Индостандын эркин кушу,  
Ал жерге кайдан учуп барып калдым.  
Автандил, акырында мына минтип,  
Махабат дартын тартып, кангып калдым.

Ушуну айтып Тариэл эстен танат. Асмат анын оозуна суутамызып эсine келтирет. Тариэл үзүлгөн кебин кайрадан уланнат. Тариэл периште кызды көргөндөн кийин, талып жыгылат. «Жин тийиптир балага» дешет. Табыпмын дегендерди чакыртат. Алар дем салышат: «Мунуку дарт оорусу эмес, санаа оорусу» дешет. Үч күндөн кийин жигит туруп, Парсадан менен аң уулап кетет.

... Учкан күштай дир-дир этип кош тизгин, тулпарлар бүркүт менен жарышат. Жагалмайдай жагалданып, кош канаты шамалданып, жашыл кырларды, дайра жәэгин, талааны кыдырышат. Кечинде Тариэл үйүнө келсе, бирөө кат алып келип берет. Баягы периште кыз – Нестан сияга ашыктыктын балын төгүп, жазыптыр жүрөгүнүн каны менен. Тариэл жооп жазат да, дагы ооруп калат. Билгичтер дем салып киришет. Дагы бир күнү Нестандын курдаш кызы Асмат кат алып келет. Аңда мындаи салтар бар эле.

7. Нестан-Дарежандын каты (бул катты Нестандын жандай коргон курбусы Асмат алып келет).

«Не болдун, баарын билем, баарын сезем,  
Кабыланга ый ылайык келет бекен?  
Жаркыным, кайгырбачы, мен сенини,  
Калганын айтып берет Асмат эжем.  
Мен сени сүйгөнүмө көп күн болду,  
Болбоду сүйлөшүүгө иштин орду.  
Булактын жәэгинде өскөн бир гүл элем,  
Жүрөгүм сен деп жүрүп дартка толду,  
Эсин ооп бая күнкү жыгылганын,  
Мага да тиешелүү ошол «оору».  
Ашыгым мени сүйсөн, эрдик көрсөт,  
Майданда күчүнүзду сынап көрсөк?  
Талоого Индостанды хатавалар  
Ыракатка уу төгүүгө жүрөт көксөп.  
Жараасын жүрөгүмдүн ырбатпагын,  
Ушул кат тиер замат жарактандын.  
Дагы айтам, мени сүйсөн, эрдик көрсөт,  
Эр болсон – кана эмесе, жоого аттангын».

Тариэл макул болот. Индостанга коркунуч келтирген жоону талкалап, Нестандын сыноосунан өтүш керек эле. Ангыча жаш баатырды кыз чакыртат да, көзмө-көз минтип айтат: «Сен мага, мен өзүнө болдум ашык, эмесе, мен сендикин, ал колумду, калп айтсам, чөптөй солуп калсын жаштык, душмандын кулата көр кара туусун: күтпөсөм алтымыш жашка чыкмайынча, Тариэл, ашыктыктын анти уурсун».

8. Тариэлдин хатаваларды жениши. Жаш баатыр Хатаванын каны Рамазанга кат жазат. Ал: «Силер дөс да, PDF Compressor Free Version чөп эмес, кыргын салып тоз кыламын шаарынды», – деп жооп берет. Бирок Рамаз кан куулук кылат. Тариэлди алдап, жойпulanat. «Оозумдан жанылыпмын, жеримди алгын, тилесен күн, кул кылып элимди алгын. Жок, эгер кесем десен – мынакей баш. Аз гана кол менен келип кал. Баатырларын келсе, эл чоочур», – деп элчилерден айттырат. Тариэл да кенешчилердин ақылы боюнча аскерди жашырып коюп, хатаваларга аз кол менен барат. Рамазандын максаты жөнөкөй болгон, ал Тариэлди тосуп чыкмак, ошондо баатырлары курчай калып, жаш кабыландын мойнуна чалма салып, байлан алмак. Бирок ал тилек ишке ашкан жок. Кыргын согуш башталат.

«Мас кылдым кызыл канга кара жерди,  
Бириңе бириң соктум бет келгенди.  
Эр башын шыгыраттым сай ташындей,  
Тепселип өлгөндөрдүн жок эсеби», – дейт Тариэл.

Баяғы жашырылган кол жарымы бүткүттөй шукшурулуп кирет. Душмандын чечекейин чыгара аткан жебелер жаайт. Хатавалар женилет. Мин қачыр, он мин төөгө дүнүйө жүктөп, Тариэлдин колу элине аттанат. Нестанга тартуулоо үчүн торко алат. Парсадан кубанып тосуп алат. Рамазды баштотуп, кайра ага тартуу кылып, «Экинчи кол көтөрбө» деп элине жөнөтүшөт. Кан ошондон кийин Тариэл менен ит ағытып, күш салган сейилге чыгат. Кечинде келишкенде, кан эл көрсүн деп Тариэлге жамбы аткызат. Жаш баатыр бир деп санаганча он беш ок чуурутат. Ошондон сон үлпөт болот. Нестан-Дарежан тартууга ыраазы болот жана жакут шакегин белек кылып Асматтан Тариэлге берип жиберет.

9. Парсадандын кенеши. Күндердүн бир күнүндө Парсадан Тариэлди чакыртат да, ага миңтип айтат:

– Уулум, өмүр өтүп баратат. Тагдыр мага эркек бала берген жок. Нестан бойго жетти. Бирөө куда түшсө, кызымды ошого берер элем. Хваразмша – падышанын баласы. Дүйнөдө жок бир азамат. Ошого кызды берсек...

– Нестан ата ақылын уклай коймок беле. Хваразмшадай арстанды чанбайт. Кызга мындан артык ылайыктуу күйөө жок, – деп каныша күйөөсүн сүрөп кетет.

– Ырас, апа, – деген сөздөн башкасын Тариэл айта албайт.

Дароо кат кетет, анда «Бойго жеткен Нестан аттуу кызым бар, жактырганы сенин уулун Хваразмша... Кудалап, уулду жибер күйөөлөтүп», – деген сөздөр жазылган. Ал тараап да макул болот, көрсө, «Парсадан кокус кагып коёбу деп айттуудан оозу батпай» жүрүптур.

10. Нестандын Тариэлге айтканы:

– Тариэл, жан курдашым, антын кана?  
Ал антын мына ушул кара чалма,  
Тариэл, ушул беле жигиттигин?  
Ушинтип салмак белең убараға?  
Сүйүнүн жел кайыгы турбайсынбы?  
Мейли эми, жете албадык убадага...  
– Жаштык кылдым, мен жанылдым, алданым,  
Хваразмшага бермек болгон кенеште,  
Өз сөзүнду кантип даап айта алдын.  
Ашыктыктын антын саткан башкага  
Иши эмеспи анык жүзү каранын?  
Ай, Тариэл, көздөн аккан жаш кана?  
Ырайымын суук беле таштан да?  
Өзүн деген өз жарынды, Тариэл!  
Ушунчалык уста белен сатканга!  
Махабаттын баары жалган турбайбы,  
Мени ушинтип кылмак белең маскара.  
Тууган жерим, өз Индия, өз калкым,  
Көргүм келбейт кайдагы бир падышанын  
Тактымды ээлеп, баатырларды башкарлып,  
Бир жолбундуң келип бийлик кылганын...  
Көзүм барда, өзүмдүкү Индостан,  
Эл журутумду өзүм сактайм душмандан.  
Кош эмесе, колунду бер, Тариэл,  
Эстей жүргүн эселеңтик кылбасан.

Нестанга Тариэл мындаicha жооп айтат:

– «Сүйүнүн антын неге буздун» дедин,  
Жок, Нестан, алар биздин колдон келбейт,  
Ачык айт, эгер болсо билгендерин?  
Чын оюң – менден болсо ажырашуу,  
Ороном топурагын кара жердин.  
Атанаыз чакырыптыр мени кечээ,  
Жашырын сен тууралуу кенешмекке:  
«Нестанды Хваразмшага бермек болдук»  
Дей салып, хан тырышты сезидирбеске.  
О, Нестан, ошол жерде жок деп айтсан,  
Ал менин макоолугум болбос беле?  
Ошондо мындаи деген ойго келдим:  
Намыской Индостандын айбаттуу элин,  
Парсадан ал гана эмес өз тактысын,  
Тентигиен бир уулуна Хваразмшанын  
Өткөрүп беремин дейт, биле албадым,  
Максатын атанаыздын эмне экенин...

Нестан: Токтоо болот эр жүрөгү берендин,  
Жолу он болот ақылдуумун дегене  
Хан тоюна каршы чыксан, Тариэл,  
Анда сенин бир чон жаздым этерин.  
Эгер күтсөк, күйөө келер болжолун,  
Иш бүткөнү, сен айрылдын, жок болдум,  
Боз ингендей ботосунаан айрылган.  
Сен деп зарлап, соолуганча бозормун.

Тариэл: «Тариэл шер» деген атым барында,  
Келген эрлер кетер жолун таба албай,  
Белден батар өздөрүнүн канына.

Нестан: Сен эн мурда күйөөнү өлтүр, эр болсон,  
Жалгыз гана ошол башын кесерин...  
Башкалардын күнөөсү жок бекерге  
Канын төгүп не кыласын, секетим?  
Байка, бирок адамзатты кор кылба,  
Туш келгенин кыра берип бекерге.  
Жашоо – өмүр, бул бир ширин нерсе го,  
Убал деген жаман болот дечү эле.  
Хвараразшманы согуп өлтүр эпкинге,  
Өлтүргөн сон Парсаданга мындай де:  
«Мунун баарын, каным, бекер кыласын,  
Алтын тагын, мына менин әнчимде.  
Каршы чыксан, Индостанды жок кылам,  
Бийлеткенче четтен келген немени».  
Сүйүбүздөн шек албасын ата-әнем,  
Ошондо анын көнбөскө алы канча экен...

11. Тойго даярдык. «Күйөө келди» деген кабар угулат. Керней, сурнай бапылдайт. Парсадан Тариэлге: «Балам, тойду өзүн башкарыш», – дейт. Чатырлар тигилет. Ошол жерде жаш күйөө бир күн эс алмак.

...Түн. Тариэл Хвараразшмана жаткан алтын түркүк ак чатырга келди да, күйөөнү шыйрагынан әнип алып, устунга чаап өлтүрөт. Карапчулар көз ачкыча, куюндал түштүк жерге кетип калат.

... Куугун. Жигиттер жөнөп жатты жарактанып. Куугунчулар барса – Тариэл. Алар кайра артка качып жөнөштөт.

12. Парсадандын каты. «Болду го, балам, сенин бул кылгынын, жүрөккө кош миз канжар сайылгандай. Мурунтан Нестанымды сүйгөнүндө, бизге айтсан болмок эле кандай күнөө, айтыш, шер, әми әмне олжо таптын, бирөөнүн жалгыз уулун өлтүргөндө?»

13. Тариэлдин жообу. «Аның чын, кылмыш кылдым, эр өлтүрдүм, кордуктан жанга баткан, таптай айла. Жок, жалган! Кызынызга көз артпадым. Санжыргал ыракаты адамзаттын, әмеспи мына ушул Индостанын. Намысын өз элиндин Хварараз-

шанын кулуна уялбастан неге саттын? Ата, сен өзүн ойлоп билбейсинбі, меники экендигин индус калкын! Жараткан, кор кылба деп душмандарга, Кул кылып жараткан соң өз калкыма. Эл учун, эне сүтүн актоо үчүн, батмакмын кыргын салып тамашага. Чоочун эр тулпар изи түшмөк әмес, астымда ат, жанда кылыш бар чагында. Күн сулуун, кызын Нестан-Дарежанды, ишим жок, күйөөгө узат өзүн каалап. Чыккыла, Индия үчүн согуш ачам, сураксыз кыл даргага ассан дагы».

14. Нестан-Дарежандын жоголушу. Парсадан ачууланат. «Тариэл Нестанды сүйгөнү чын, ошон учун Хвараразшманы өлтүрдү», – дейт. Кызымды азгыргандар бар, баарын кылган Давар, ошонун башын жутам!» – дейт. Давар – анын карындашы, жесир аял. Нестан турган сарайга көзөмөлдүк кылчу. Мына әми Парсадандын каардуу сөзү ага жетти. Өч алмак болду. «Күйөөнү өлтүрткөн сен, ошондуктан Тариэлден ажыратам», – деп кызын бетине тырмак салды. Аナン кыйкырып, эки чоочун әлдик адамды чакырды да, аларга чүмкөлгөн Нестанды көтөрттү. Алар жөнөп кетер менен, Давар өзүн-өзү канжар менен жүрөккө уруп өлөт.

Ошентип, Нестан жоголот. Тариэл кайраттуу жигиттерден тандап 160ты алат да, Нестанды издең кетет. Денизден-денизге өтөт кеме менен, айлар сызат, жылдар өтөт катарап. Нестандан дайын жок. Алган азык түгөнүп, кол кырылат. Төрт эле адам калат: Тариэл, Асмат жана эки кул.

15. Нурадин - Фридонго жолугуу. Ошентип, Нестанды издең жүргөн күндердүн бириnde аларга баатыр кездешет. Жараланган, сынган кылыш колунда. Бул Мулгазанзар жеринин падышасы Нурадин-Фридон эле. Чон атасы әнчи бөлгөндө, ага бактуу арал тийген экен. Аны улуу агасы тартып алмакчы болуп жүрөт. Нурадин, оюнда эч нерсе жок, арал менен сейилдеп келе жатса, сансыз жоо тегерегин курчап калат, алардын арасында агасы бар. Айла канча, кармаш болот. Акырында Нурадин аралды таштап, качып чыгат. Мына әми ошол эр Тариэлге жолугуп отурат. Экөө достошот. Тариэлдин жардамы менен Нурадин душмандык кылган агасын женет. Ошондон кийин эс алуулардын бириnde Нурадин бир кемени көргөнүн баяндайт. Кеме шашкан, катуу сүзөт. Ичинде эки кажет. Капка оролгон бир нерсе жатат, суурup чыгышса – кыз. Алар жээкке чыгышат. Кыздын чолпондой көзү бал-бал этет, кымча бел, билектен жоон колон чачы бар. Бир жагы күн, бир жагы ай алмадай бет... Нурадин ошолорду көздөй чабат, ал жеткенче каракчылар кемеге түшүп, көздөн кайым болот... Нурадин Тариэлге жардамын көрсөтүп, жүз-жүзден топ-топ кылыш суучулдарды дениз жээгин кыдыртып кызды издетет. Шаарларды каратат. Бирок кабар жок. Акыры Тариэл кетмей болот. Ага Нурадин кундуз жүндүү кара тулпарды тартуу кылат. Күлүк айлык жерге быш этип койбой чуркаган канаттуу мал экен.

Дагы изде... Жолдон жез тумшуктарга кез болушат. Алар  
үйдөй таштарды кулатып, кыйкырышат. Ошолор **PDF Compressor Free Version**  
эки кул жок болот, башын бөлөк, колун бөлөк кылып жез  
тумшуктар мүлжүп кетет.

Эми Асмат экөө эле калды. Ал Тариэлге жолборстун териси-  
нен кийим тигет... Ушулардын баарын Автандилге айтып болуп,  
Тариэл дагы талып жыгылат. Оозуна Асмат суу тамызып, эс ал-  
дырат. Андан кийин Автандил өз элине кетет. Бирок «Бир түн  
кем, бир түн ашык да эмес, он эки ай толгон кезде келем. Эгер  
андан кечиксем да, баары бир келем. Нестанды издешем» – де-  
ген убада менен кетет.

### Суроолор

1. Сырдуу шердин корүнүшүү кандай эле?
2. Ростеван эмнеликтен санаага батты?
3. Тинатин Автандилге кандай тапшырма берди?
4. Автандил Тариэлди кантин тапты?
5. Тариэл деген ким?
6. Ал Нестанга кандайча ашык болду?
7. Нестан Тариэлди хатаваларга кандай максат менен жумшады?
8. Тариэл Хваразмшаны кандайча олтурду?
9. Нестан кандайча жоголду?
10. Нурадин-Фридон менен Тариэл кантин достошту?

### Тапшырмалар

1. Белгисиз шер үчүн Ростеван санаага батпай койсо, Тинатин Автандил-  
ди изде салдырып, убайымга чокпой койсо болот беле?

2. Автандил жокту изде неге азаптанат? Эгер издебей жолдон кайра-  
тартса, аны Тинатин сүйбөй коет беле? Же убадага түрүксуз болуп калмак-  
пы? А кокустуктан жолдон Автандил кырсыкка учураса эмне болот? Же  
убада, ант ошонун баарынан жогорубу?

3. Тариэл Нестан-Дарежанга ашык болуп калат, кыз да ага ашык болот.  
Анан сүйгөн жигитин сыноо үчүн хатаваларга согуш ач дейт. Салгылашта  
Тариэл курман болсо, Нестанга женил болмокпу? Баса, сүйгөнү, кокус  
баатыр болбосо, жөн-жай эле адам болсо, кантмек?

4. Тинатин да, Нестан да ашык болгон жигиттерин сыноодон откерөт.  
Бул эки сыноодо окошотку же айырмачылык барбы? Сенин сүйгөн адамың  
ушундай тапшырма берсе, аткаар белен? Эгер ууруулукка жумшасачы?

5. Парсадан кызын Хваразмшага колукту кылып берүүгө тилем кылат.  
Эмне, бул чал жанылып калдыбы? Балким Тариэлди өз баласы катары  
коргондуктон, Нестанды ага берүүнү ойлонбогондур. Же чандыбы? Эгер ак  
батасын берип, Тариэлди күйө бала кылып алса, окуя андан ары кандай  
онукмөк?

6. Нестан Тариэлге Хваразмшаны олтур дейт. Анан: «Мени сүйгөндүгүндү  
ата-энеме айтпа, Индостанды бөлөктөр бийлеогө тийиш эмес», – дейт. Деги  
бул кыздын эмне билгени бар? Тариэл Парсаданга кызын сүйө турганын  
айтса, эмне болмок? Тариэл да жанылдыбы?

7. Эгер Нестанды Давар жоготпосо, окуя андан ары кандай өөрчүмөк?  
Болжолдоң айтып берсен?

### Көркүү оку

1. «Табышмак, сырдуу шер» деген бөлүмчону. Кара сөздү диктор,  
ырларды жеке бир окуучу (же бүт окуучулар хор менен) окуса болот. Ал  
эми Тинатиндин созун бир гана киши окуйт.

2. «Нестандын Тариэлге айтканы», 10-тема. (Бул эки каармандын созу  
эки окуучунун катышуусу менен окулат.)

16. Автандилдин кайрадан Тариэлди изде чыгышы. Ошен-  
тип, Автандил сүйгөн кызы Тинатиндин тапшырмасын аткарып,  
туулган жерине кайтат. Уккан-билгенин бүт Тинатинге айтып  
берет. Бирок кыз Автандилди кайра дагы жумшайт.

– Орундан бир бооруна берген шертти,  
Изде тап, кайра барып Тариэлди.  
Биргэ бол тозокто да, жыргалда да,  
Шордуунун табылганча издегени.  
Айрылуу сенден күвүм – карангы түн,  
Айла жок, эрдик учун – эр жүрөгү...  
– Жөнөймүн башка түшө, баарын көрөм,  
Ичинде бышшуу керек ажалдардын.  
Эстерсин, сагынганды карап жүр – деп  
Кол жоолук берүүгө да жарабадын.  
– Ме, – деди алыш чыгып, – сакта жаным, –  
Тинатин бетке назик жоолук берет.

Кайрадан жол. Ростеван бул жолку сапарга макул болбосо  
да, берген анты учун, доступ башына түшкөн мүшкүлду кошо  
көтөрүү жана издегенин табышшуу учун Автандил жолго чыгат.  
Жүрүп отуруп баягы үнкүргө келет. Асматжан аларды бир туу-  
гандарча тосуп алат. Бирок Тариэл жок. Токтоно албай чыгып  
кеткен, ошол боюнча үнкүргө кайрылып келбegen... Автандил  
андан ары досун изде кетет. Уч күн, уч түн жол басат. «Тариэл!»  
деп кийкырат. Дайын жок. Бир белеске келсе, жошулган кум-  
дуу жерге ат түягы тийиптир. Акмалап дагы азыраак барса,  
досу – Тариэл...

Бир нерсе күр деп келип тиет ага,  
Ал аны артка ыргытат каардана.  
Тамтык жок кийимдери бүт тытылган,  
Айкырып калың камыш арасында.  
Баатырдын бети-башы канталаган,  
Бул өзү кандай шумдук, кандай балаа?  
Автандил эмне экен деп турса байкап,  
Каны агып дирт-дирт эткен арстан жатат.  
Бир жолборс жаны чыгар-чыкпас болуп,  
Тура албай көзү жайнац, оозун ачат.  
Кылышы колундагы жерге түшүп,  
Тариэл алдан кетип, болгон чарчап.

Эки шер кучакташып көрүшөт. Тариэл:

PDF Compressor Free Version

– Болду эми, мен ыраазымын, сени күтүп сактагам жарты нан-  
ды. Өлсөм эми арманым жок, анткени көмөрүм бар топуракты. Дос,  
сен кете бер, кызыксыз мага өмүрдүн ыракаты, – дейт. Автандил анда:

– Асмандан таш жааса да, Тариэл, женүү керек максаттар-  
ды. Турмушта ажалдарды кечип өтпөй, эч качан ала албайсын  
махабатты. Эр жигит – эрдик деген улуу урмат, жигитке эрдик  
актоо кымбат! – дейт. Маек уланат.

– Канат талды, дарманым жок учууга мындан ары. Кайда  
барсам көрө албайм, жер каранғы. Бир уктаса – ойгонуп азап  
чекпес, түбөлүктүү таттуу уйку болду дары. Жададым жер үстүндө  
жашагандан, чыдоого мындан ары жетпес чамам. Мени кой,  
күнүндү көр, элине кайт, жолуна түшүп алып, ушул келген.

– Бүгүнкү иш бүгүн колдон чыгуу керек, кезеги эртенкиниң  
эртең келер. Тариэл, атка мингин, ыр ырдасак, жарышсак талаа-  
ларды артка таштап. Күүгүмдөп көз алдына пайда болор, ошондо  
алыс калган алтын жаш чак.

Анан экөө үзөнгүлөрү кагышып чаап жөнөйт. Үнкүргө кели-  
шет. Асмат эки агасын тосуп алат.

17. Маек. Чатырап от жагылып, таш казанда эт кайнайт.  
Тамак ичилиет. Анан узун сабак сез башталат. Эртеси, үлбүрөп  
тан атканда, Тариэл мындейт дейт.

– Убадан чын, антиң чын, эр экенсин,  
Актай алдың, береним, курбулукту.  
Сени менен учууга дарманым аз.  
Байлап койгон тагдырым колду, бутту.  
Билесин го, соолгон гүл – гүл болbosун.  
Гүл болсо да түрлөнгөн түр болbosун?  
Башка келген өлүмдү ким ала алмак,  
Ошондуктан мага эч ким жол тоспосун?  
– Өмүр деген каухардай сууда жаткан,  
Бир дегенче кубулган алда нече.  
Бакытты белен бойдон сұна бербейт,  
Тагдырым текеберлүү пендесине.  
Кулак сал, менин айткан ақыльма,  
Достукта баш иймек бар улуусуна.  
Бел байлап жер дүйнөнү қыдырайын,  
Көп эмес, туура он эки ай – бир жыл чыда.  
Кыркына күттүн эми, бири калды,  
Саргайган жетер деген муратына.  
Тулпардын изин таштап, ай-аalamга,  
Түшөйүн жер үстүнө, жер астына.  
Биле алсам Нестандын амандыгын,  
Кайтармын жазгы гүлдөр гүл ачканда.

– Сен да эр, мен да эр – эки жолборс,  
Тагдырым издең жүрүп кошкон жолдош.  
Милдетим: буйругуна моюн сунмак,  
Үйрөткөн насаатынды сабак кылмак.

Автандил Нурадин-Фридондун шаарынын дарегин сурал билет.  
Ошентип, бирөө кетти күн батышка, жөнөдү экинчиси күн чыгышка.

18. Автандил Нурадин-Фридонду тапты. Ооба, уч ай жол жүрүп,  
аран издең таап келген Автандилди Нурадин мыктылап коноктойт.  
Белине алтын кур тагат. Аңчылыкка чыгыш сейилдешет. Жолго чы-  
гарында Автандилге төрт баатыр берет. Кереги тиет деп, жанына акча  
салат. Алдына тукуму күн жеткис күлдүк бедөө тартылат.

19. Соодагерлер менен. Жыргалду даамын татпай таттуу  
уйкунун дениз жээктеп жүрүп отуруп Автандилдин тобу жүздөн  
төө чиркеген кербенге жолугат. Соодагерлердин айласы түгөнүп  
туруптур, шаарга кайтса зыян таап, денизге сүзсө, каракчылар  
тономок. Автандилдин кенеши буюнча кербенчилер кемеге оту-  
рат. Жолдон каракчылар тосот. Автандил заматта каракчылар-  
ды тыптыйыл мойсойт. Тири калганы качып кетет. Алардын  
кемесиндеги кап-кап дилделер олжолонот. Соодагерлер байлык-  
ка тунат, сактап калган баатырга бата беришет. Оболу, колу-  
бутун өпкүлөп да жиберишет. Бир карыясы: «Бизге олжо – кара  
жандын соо калганы, алалы өзүн билип бергендерди», – дейт.  
Автандил аларга минтип айтат: «Менде алтын, күмүш жыюу  
максаты жок, кызыксыз. Суранарым мени аранарга кошуп ал-  
гыла, туугандар, жер көрөйүн, барайын силер барган шаарлар-  
га. Кокустан бирөө сурал калса, мени өлсөнөр да айтпагыла.  
«Мүлк башчыбыз» деп койгула. Соодагерче кийинип мал сата-  
йын. Соодагерлер сүйүнүп, «Айтпайбыз, шек билдирсек куран  
урсун!» – деп ант беришет. Ошентип, жол андан ары уланат.

20. Гүланшоро шаарында. Бул шаардан да Автандил бир  
жакын дос табат. Ал көпөстөрдүн башчысы Үсөйүндүн колукту-  
су – Батма. Бул аял нечен жылдар бою Тариэл издең таппаган,  
Автандил саргара тартып, сан жыргалдан кечип кооп, издең  
жүргөн Нестан-Дарежандын дарегин угузат.

21. Батманын айтканы. Гүланшоро шаарында Нооруз май-  
рамы өткөрүлөт. Ошол күндөрү кеме токтоп, шаарга жол жабы-  
лат экен. Жүз түрлөнүп тамак жасалып, шаардыктар бириң  
бири меймандыкка чакырышат. Падышага белек беришет. Анан  
тааныштар, кошуналар өздөрүнчө үлпөт курушат. Ыр ырдалат,  
бий бийленет. Ошол үлпөттөн кийин, Батма дениз жээктеп ке-  
латып, бир окуяга туш болот.

Шумдук ай... Эмне экенин таануу кыйын,  
Көз учума сур караан элестелет.  
Жакшылап байкап турсам, ошол жакты.

Бир нерсе күштай учуп катуу келет  
 Куурайдай катып калдым, көз айыrbай,  
 Ангыча кайык көрдүм, байкай-байкай.  
 Ичинде көөдей кара бир эки адам,  
 Өндөрү түштө көрчү жемлөгүздай.  
 Ортосунда таңылуу бир сулуу кыз,  
 Чиркин ай, күн десен күн, ай десен ай.  
 Бат буруп жар түбүнө кайыктарын,  
 Сактанып жалт-жалт карап эки жагын.  
 Кургакка жанагылар ыргып чыкты,  
 Карааны жок болгон соң эч адамдын.  
 Балким, мени жытымдан сезер беле,  
 Гүл бактагы чатырга далдаландым.  
 Бирөө туруп жээкте, бирөө сууда,  
 Туткунду көтөрүштү шапа-шупа,  
 Айдай бетин сулуунун жаап койгон  
 Ак кейнөгү аз калган жыртылууга.  
 Суналынкы мүчөсүн окшоштурдум,  
 Көлбүп учкан көк менен, куду ак кууга.  
 Жууп кетти шооласы ай жарыгын,  
 Табалады асмандын жылдыздарын.  
 Сүттөй аппак, жибектей үлбүрөгөн  
 Нур ороду эки айдын араларын.  
 Түн кезеги алмашып күн чыккандай  
 Уялгандан көзүмдү жаба калдым.  
 Төрт кулумду чакырдым ошол замат,  
 Даляр болду жолборстой төрт азамат.  
 «Каракчылар бир кызды алпаратат,  
 Тээ тигине! Артынан жеткиле бат!  
 Индостандын элиндей, түспөлү сулуу,  
 Максаттары алардын болсо сатмак.  
 Канча десе ошончо төлөгүлө!  
 (Паланча деп алардын көнгөнүнө)  
 «Жок» десе эгер, «мына» деп башын алыш,  
 Кызды сууруп мен жакка жөнөгүлө.  
 Күзгү болор алдымда мелтиреген  
 Күндө уч убак жүзүмдү көрөрүмө.  
 Жетишти. «Мин дилде» деп эсептешет,  
 Караманча кашайып жок-жок жешет.  
 Сатпас оюн билген соң, белги бердим,  
 «Өлтүргүлө» дегендей колду кезеп.  
 Айтканымдай эки өлүк жолдо жатты,  
 Кулдарым сулууну алыш тез келишет.  
 Боорума кучактадым жаш туткунду –  
 Ай жамалдуу ак чырай, күн сулууну.

PDF Compressor Free Version

Олужа абын болсон да, колдон келбейт  
 Жаззуу үчүн кагазга мына ушуну.  
 Көзүнүн бир тал гана кирпигине  
 Бааласа болор эле мен кургурду.

Ошентип, кызды Батма үйүнө алыш келет. Бир боорундай  
 сооротуп, чачын өрүп, ал үшкүрсө үшкүрүп, ыйласа ыйлан.

Моймолжуган өң кирди күндөн-күнгө,  
 Үлпүлдөгөн кебездей иренине.  
 Балакетти башына салбасын дейм,  
 Көрүп коюп кокустан дагы бирөө.  
 Көшөгөсүн түшүрүп терезенин  
 Катып жаттым сулууну карангы үйдө.  
 Мунканат, ыйлайт да, терең арман,  
 Көз жашы акпай турбас адат алган.  
 Торго түшкөн кептердей кебетеси,  
 Эркин учуп чыгууга азаптанган.  
 Көргөн күнүм тыптыйпыл өчүүчүдөй,  
 Кайсы күнү айрылсам бул сулуудан.  
 Сүрөттөсөм, кундуздай капкара каш,  
 Жерге жете сүйрөлгөн өрүлгөн чач.  
 Мандайынан жалжылдан жылдыз жанат,  
 Алкымынан көрүнөт жутулган аш...  
 Ушунчалык боору таш ай, боору тап!  
 Кирпик какпай чырм этип уктаган жок,  
 Бал тамактан тырмактай даам алган жок.  
 Жүрөгүнө чынында барган да жок,  
 Кейийт, боздойт, буркурайт шолок-шолок.  
 Байкап турсам – зыркырап учкан өмүр –  
 Алсыздарга артыкча тириү тозок.

22. Батма Үсөйүнгө айтып койду. Адегенде кыздын жайын  
 күйөөсү Үсөйүнгө да айтпайт. Анткени ачык ооз, женил неме-  
 ник элге жайып жибериши ыктымал. А эгер бир күнү кызды  
 көрүп койсочу? Батмажан күйөөсүнө айтмай болот. Бирок «Шек  
 билдирбейм» деп ант алат.

Ай жамалдуу сулууну көрөр замат,  
 Мас болгондой баса албай, сандырактап.  
 «Бул жалгандын биз көрчү пендеси эмес,  
 Күндөн түшкөн канаттуу жаш перизат», –  
 Деп күнгүрөп, жыгылат эстен кетип,  
 Уялынкы күн сулуу жал-жал карап.

Үсөйүндүн эстен кетип жыгылганы эч нерсе эмес эле. Не-  
 чен күндөр өткөн. Үсөйүн падыша Сурхап-Меликке кошоматта-  
 нып, кыз жөнүндө айтып коет. Жөн да эмес, мындай дейт:

— Камдаган белегим бар кымбат баада,  
Ылайык, башкага эмес, Сизге шаш!  
Сулуга жанды эритип жолуктуралам —  
Таксырым Сизге ариалган колуктуга.

Ошентип, Үсөйүн антын бузат да, Нестанды падышага колукту кылып бермей болот. Сурхап-Мелик дароо эле кызды сарына алдырат. Батма «тиер сага кереги» деп Нестандын кемерине наркына бир нече калаа келерлик жакут тагууга үлгүрөт. Падыша кызды алыста жоо менен кармашып жургөн уулуна берүүнү ниет кылат да, Нестанды алтын менен жасалгаланган үйге кийрип, сыртынан кароол коет. Үсөйүн падышадан белек алганына кудундал сүйүнёт.

23. Нестандын эрдиги. Туткундагы кыздын учайын десе катыны жок, көзүндө мөлтүрөгөн жаш. Түпсүз ой биригин артынан

«Бактысы жок кулдардай байкуш болдум,  
Кайда элем? Тентип журуп кайда кондум?  
Кайда ёстум? Сүйгөн жарык кайда калдын,  
Жайнаган ак гүл элем, неге сооддум?  
Мен туткунду чоочун эл эрге бермек,  
О кудай, таалайым тар, татаал жолум!  
...Кордуктун дагы минин көтөрө алам,  
Милдетим — сүйүү антын жүрүү сактап.  
Өлүмгө моюн сунсан — бийлик кылат,  
Өлүмгө кайрат кылсан — алыс качат!

Сулуу кыз сакчыларга басып келди да, мындан деди:

— Тогуз кул, көз алдында шейит болом, капаста камалганча чоочун шаарда. Алтын тактын мага кызыгы жок. Баалабайм падыша уулунун атак-данкын. Ушул жерден өзүмө канжар малам, жыргап уктайм кутулуп азаптардан. Мен учун канкор падыша баарынардын башынарды чаптырат. Андан көрө, мен качайын, муун алгыла. Жибек кур, алтын, каухар, чылк жакуттан.  
— Жакут курду жаркылдатып сакчыларга ыргытты.

Дүнүйө чиркин — кимдерди алданырбайт?  
Дүнүйө — өзүнө кимдерди тамшандырбайт?  
Дүнүйө качып түлкүдөй буландаса,  
Кимдер аны ат минбей кубалабайт?  
Дүнүйө деген суктанткан түрү менен,

Бир дегенче — мин түрлүү көздү байлайт.

Сакчылар мақул болушат. Кыз башка кийим менен качып чыгып, Батманына келет. Ал сарайдан бир күлүкту алып чыгып, ага шапа-шуп ээр токуп, Нестанды аткаралат. Ошентип, кыз түнү менен Гуланшоро шаарынан качып кетет. Эртеси куугунчулар келип Батманын үйүн тинтип таптай кетишет.

Ушул окуянын баарын Батмадан Автандил уват. Батма баянын андан ары улайт.

24. Кажеттик карыянын маеги. Нестандын кайда кеткени белгисиз. Батма ошону билгиси келет, тумчуккансыйт. Айласы куруганда бир кеп угулуп калар бекен деп, далдага отуруп алып, кербен сарайдан жолоочулардын сөзүн тыңшайт. «Жолоочунун эрмеги — жомок» дешип төрт жолоочу көргөн-билгенин сүйлөшүп отурат. Ошондо кептин кезеги тийген карыя буларды айтат.

— Кажет деген шаарда туулдум. Падышабыз ооруп өлүп калды. Дулардух деген карындашы анын тактысына ээ болду. Ошол учурда дениздин тиги өйүзүнөн Дулардухтун эжеси кайтыш болуп, анын кайгысын дүнүйө менен ачмак болгон кол башчы Рощак жортулуга чыкты. Чогулту мин-миндеген жигиттерди. Кербендерди талады. Мен ошол аскерлердин тобунда элем. Боз талаага туш болдук. Түн жарымы. Алыстан шоола көрдүк. Окшоттук көктөн түшкөн сулуу айга. Түн ичин жарык кылган бул эмнеси, ооз ачып турup калдык бир далайга. Бирөө айтты: «Тан аткандын белгиси го». Дагы бирөө: «Кен бейиштин периси» — дейт. Ошол жарык жаныбызга жылып келди. «Эй, атчандар, жол ачкыла, баратам элчиликке Кажет шаарга» — дейт. Байкасак, дүйнөдө жок бир сулуу кыз, тулпарга минип алган баатырларча.

Сүттөй ашпак нур басты чар таралты,  
Асманда ай уяльшп батыш калды.

Дүйнө өзгөрүп, жер көктөй, көк асмандай  
Жерден көккө ай нуру чачырады.

Күн сулуу колго түштү. Рошак аны каныша Дулардухка жеткирди.

25. Сепилдеги кыз. Батма жолоочуну чакырып, анын ангемесин дагы бир жолу кайталатып уват да, кыздын ал-абалын билүү учун эки амалкейүн чакырып, Кажетке жиберет. Ал эки сыйкырчы «сүф» деп койсо, аларды эч ким көрбөй калат экен. Үч күндөн кийин эки амалкей кайтып келет да, буларды баян кылат. Кыз аман-эсен. Дулардух аны баласы Росанга арнады. Каныша узак жолго сапарга кетти. Ошол жактан келмейинче, той болбойт, токтолтуулуптур. Кыз азыр сепилде. Сепил күш учуп отө алгыс бийик, аскалардан көчүрүлүп согулган. Сепилдин кылда учун булут орогон. Ал эми каалгасын сансыз дөөлөр кайтарып жатышат.

...Бул кабарды уккан Автандилдин сүйүнчүн айтпа. Самандай сары өнүнө кызыл жүгүрдү. Аナン чын сырын, сүйгөнү Тиналиндин тапшырмасын аткарып жургөндүгүн, Тариэлди, Нестанды, алардын башына түшкөн тагдырдын соккусун, досторду түйшүктөн куткаруу учун азапка түшүп, жердин жүзүн кыдырып, тентигенин айттып берип, «Батмажан, мен шордууга жардам көрсөт» — дейт. Батма макулдук берет.

## 26. Батманын Нестанга жазган каты.

Жашырдын сурасам да сырларыңыз,  
Алдында токсон айла кылбадымбы?  
Кокустан сен айтпаган сырды билдим,  
Катылган тумандаган мундарынды.  
Тезинен Тариэлге кат жиберткин!  
Кор кылбай кур азапка курманыңыз.  
Өзүндү туткундуктан кутултууга,  
Автандил шер келди мында.  
Улуу кан Ростевандын көрөр көзү,  
Күчүнө титиреген Аравия!  
Билгениндик бардыгын ушуга жаз,  
Жааралган чын сүйүнүн таалайына.  
Катында билгениндик бардыгын жаз,  
Өткөрбөй бир мүнөттү учууга шаш.  
Ишенсин бардыгына Тариэлин  
Колундан белек берип, көнүлүн бас.  
Биз болсок, экөөнердү кошултууга  
Күзгүдөй жол салабыз, жааса да таш.

Сыйкырчы бил катты алыш, чапанынын эки бурчу эки катнатка айланып, «бир» дегиче Кажет сепилине кетип барат. Кыздын бөлмөсүнө жеткенде, «сүф» деп койсо, кайра киши болуп калат. Катты берет. Нестан жооп жазат. Жооп менен кошо сыйкырчыга бир кезде Тариэл тартуулаган жоолукту берет. «Түшүнсүн Тариэлим бил белгиден кайгыда жатканымды туткун болуп», – дейт. Аяр кат менен жоолукту Батманын колуна жеткирет.

27. Автандилдин шашкана. Шер Нестандын каты менен жоолукту алыш, Тариэлге жөнөйт. Кажеттерге чабуул жасап, Нестанды бошотуунун учуру келген эле. Жолдон Нурадин-Фридонго баагы өзү кошуп берген баатырлардан салам айттырат: «Чамам жок, убакыт тар жолугууга, жан кыйышпас жан досум угуп калсын. Жакын күндө аттанам чон чабуулга. Каракчыдан түшүргөн олжолорду тартуу кылам, курдаштар баарынарга» – дейт. Колунда болгон алтын, каухар, күмүштөрдү төртөөнө берет. «Нурадинге берип койгула» деп кат тапшырат. Ал катта «Досум болсон, достук кыл ушундайда, даярдагын кол курап, кан майданга. Не кылам деп ойлосон, кыла аласын, сенден качып кутубайт токсон айла. Бузам десен бузасын аска тоону, жетем десен жетесин асман, айга».

Автандил күн-түндөп жүрүп отуруп, Тариэлге жетет. Барса, ал адатынча жолборс менен алышып жатыптыр. Алдында кулаг жатат бир арстан. Кылычы кан. Эки курдаш кучкаташат. Автандил жакшы кабарын айтат. Нестандын катын сунат. Тариэл катты аягына чыгара окууга алыш жетпейт. Эс-учун жоготуп ку-

лап түштөт. Козголбойт. Автандилдин айласы түгөнет. Суу издейт. Жок! Ошондо арстандын ысык канынан кочуштап келип, суу ордуна шер оозуна ууртатат. Тариэл ошондо эсине келет. Анан катты аягына чейин окуп чыгат. Сүйүнгөнүнөн айтаарга сөз таппайт.

Не десем, чын азamat сендей эрге?  
Актармын ақыркы күч менде болсо.  
Биз үчүн сенин кылган жакшылыгын,  
Эч качан эстен чыкпас өмүрүмдө.

Эки дос аттарына ыргыш минип, Асмат турган кара үнкүрдү карай чаап жөнөштөт. Асматжан экөөн көрүп таң калат. Ырдашат! Ар дайым ыйлап жүрөр Тариэл жок: жулкунат жер тепкилеп, аты ойноктоп. Анан алардан кеткен бак, качкан күштүн табылганын уват. Автандил Нестандын Тариэлге жазган катын колуна карматат.

28. Үнкүрдө. Бул жерде өзүнчө бир жашырын сакталган катына бар экен. Аны жез түмшүктардан Тариэл аран зорго тартып алган. Үчөө ээрчишип үнкүргө кирет. Ичи жалт-жуулт эткен жакут таш, каухар, алтын... Көз көргүс карангыда кырк бир каалгалуу кырк бир үй турат. Ар бир үйдө өмүр бою санасан эсеп жеткис дүнүйө: алтын, кымбат баа жалтырактар, жоо жарагы. Эч бир кандын үйүндө мындайлар жок. Көркү он түрдүү кубулуп, көздү уяллат. Кыдырата илинген кылыч, найза, ай балта, болот соот, мин-сан кол болсо да жетерлик. Үчөө төркү үйгө кирсе, бет алдында чон сандык, бетинде мындай жазуу бар:

«Бул сандыкты ачпасын күнөөлүү адам,  
Күйүп өлөөр андайлар турган жайдан.  
Сандыкты ачсын – кубатсыз, бечара адам,  
Күч сураган жалынып махабаттан.  
Шилтегенде, узарчу кылычтар бар,  
Бир чапканда сан жоону кыра турган».

Сандыкты ачышты, ичинде чарайна, чопкут, соот, кылыч, мылтык. Эки шер ок өтпөстөй жасанышты. Дагы бир, өздөрү эмне кийсе, так ошондой шер кийимин алышты. Бул үчүнчү доско – Нурадинге арналган эле. Дилдеден бир аз алышып, кенч казынанын оозун үйдөй таш менен бекитишет.

29. Фридондун сарайында. Асмат, Тариэл, Автандил үчөө жол жүрүшүп отуруп Нурадинге келишет. Баарынан да анын «Даярмын – кул болууга кул ордуна, курдаштар, өлмөйүнчө ажал жетип» – деген сөзү досторду ыраазы кылат. Баягы казынадан алган эр жарагын Нурадинге беришти. Досторуна колунан келген бүт сыйын көрсөтүп отуруп, жаш падыша мындай дейт:

– Биз минтип бекер карап отурбайлы!  
Кажеттер кайтып калса жолдоруна PDF Compressor Free Version  
Курдаштар, ишибиздин болоор айыбы.  
Аскердин көбү зыян, эске алалык,  
Душманга шек билдирер уу-чуу болуп.  
Тандалган үч жүз эрди ээрчители,  
Басалы түн ичинде андып жатып.  
Кажеттин сепилдери мага тааныш,  
Коргону адам күчү кулата алгыс.  
Эгерде жашырынбай ачык чыксак,  
Нечен ай, нечен жылы урушабыз.  
Шондуктан абайллатпай кириш керек.  
Чыгарбай баскан изден эч бир дабыш.

Үч баатыр кан майданга камданат. Асматты баш-көз болууга Нурадиндин шаарына калтърат. Опокшош үч жүз бууданды минген жоокерлер Кажетти беттеп жолго чыгышат.

30. Үч баатырдын көңеши. Ошентип, баатырлар түн ичинде Кажет сепилиниң жанына келишет. Кантис женишке жетишүү керек?

Нурадин: Акылым эгер жакса көнүлүнөргө,  
Үйрөнгөн бала кезден өнөрүм бар,  
Мындан да бийиктерге ыргып чыгар.  
Бириңер кыл аркандын бир жак учун  
Сепилдин кырбуусуна илинте урсун,  
Жол кылыш мына ошону чуркап чыгам,  
Кыйратам канча болсо кароолчусун.  
Ичине ыргып түшөм жол ачылат,  
Силерге эгер жакса бул сунушум.  
Автандил: Көрүшөр сени дароо, конгуроо урап,  
Уктап жаткан колдору ойгонушар.  
Түшүнбөй ошол жерден сени кармап,  
Достуктун үзүлбөөчү наркын бузар.  
Кантсен да көпкө жалгыз алың жетпес.  
«Күч көптө» деп айтышат карыялар.  
Күткүлө колдор менен мында калып,  
Качырга көп дүнүйө артып алыш,  
Соотту, жарактарды кошо катып,  
Болоюн соодагерден айырыбастык.  
Сакчылар откүн дешер жолун ачып,  
Лып этип мен жөнөйүн ылдам басып.  
Эрлерин сепилдеги бүт талкалап,  
Бириң койбой кыйратып баштан-аяк,  
Кыйраткан соң сепилдин каалгасын,  
Шарт ачайын, чыккыла силер аттап,  
Тариэл: Тындадым, жогоркудай сүйлөдүнөр.

Терүүгө 2.11.2001. берилди. Басууга 15.08. 2001. кол коюлду. Офсет  
казазы №1. Форматы 60Х90  $\frac{1}{16}$ . «Мектеп» ариби. 24,0 физ. басма  
табак. Нускасы 26000. Заказдын № LC TPSI/28.

Кыргыз билим берүү институту, «Педагогика» басмасы  
720000, Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 25.

«Кыргызполиграфкомбинат» акционердик коомунда басылды.  
2002-ж. Заказ 2015.  
720005. Бишкек ш., Суванбердиев атындағы көчө, 102



*Исаков Бектур Сыдыкович (1942-ж.) – Талас районундагы Арал орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, И. Арабаев атындагы сыйлыктын лауреаты, Эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын эмгек сицирген мугалими. 37 жылдан бери педагогика жаатында эмгектенет. 2000дөн ашуун илимий-методикалык макалаларынын, «Окутуп тарбиялоо», «Сабат санжырасы», «Манас» эпосун окутуу», «Активдүү турмуштук позицияны калыптандыруу», «Манастын жети осуяты», «Айкөл Манастын калыптанышы» ж.б. методикалык колдонмалордун, «Биздин адабият (5-кл., авторлош), «Кыргыз тили» (5-6-кл.), «Манас сабагы» (3-11-кл.) сыйктуу окуу китептеринин автору.*



*Исакова Чолпон Бектуровна (1966-ж.) – филолог, кыргыз адабиятын окутуу методикасы боюнча адис. КМУУнун кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин (1988), Кыргыз билим берүү институтунун аспирантурасын (1998) бутурғөн. Илимий-методикалык макалалардын, «Кыргыз тили» (3-кл., авторлош) окуу китебинин автору.*